



Т. ӨМҮРЗАКОВА


# СОҢҚУ ТАРЫХ

9  
КЛАСС



1900-2000

## ДҮЙНӨ ЖУЗУ XX КЫЛЫМДЫН БАШЫНДА




## Мамлекеттер жана анын эзликтери

- |  |                |  |                 |
|--|----------------|--|-----------------|
|  | Улубритания    |  | Осмон империясы |
|  | Орус империясы |  | Германия        |
|  | Франция        |  | Италия          |
|  | Нидерланды     |  | АКШ             |
|  | Испания        |  | Япония          |
|  | Португалия     |  | Бельгия         |
|  | Дания          |  |                 |

## Дениз-аскер базалары

• Дүйнөнү белүштүрүү үчүн алгачкы согуштар:

I-япон-кытай (1894-1895)  
 II-испан-америка (1898)  
 III-англия-бур (1899-1902)  
 IV-орус-япон (1904-1905)  
 V-италия-турция (1911-1912)



Картада цифралар менен белгиленген мамлекеттер:

- 1 Дания, 2 Нидерланды,
- 3 Бельгия, 4 Португалия,
- 5 Италия, 6 Урзыхай крайны (1914-ж. баштап Орус протектораты), 7 Хива хандығы, (Орус вассаллары),
- 8 Бухара эмираты (Орус вассаллары)

УДК 373.167.1

ББК 63.3 я 721

Ө - 99

**Өмүрзакова Т.**

Ө - 99 Сонку тарых: XX кылым. 9-класс үчүн окуу китеbi. - Б.: Учкун, 2007. - 304-б. ил.

ISBN 978-9967-24-164-0

**Жооптуу редактору:**

Осмонов О.Ж., КРнын УИАсынын корр. мүчесү,  
тарых илим. доктору, проф.

**Рецензенттери:**

Өмүрбеков Т.Н., тарых илим. доктору, проф..

Доталиев А.К., Бишкек ш. «Себат» эларалык мекемесинин тарых  
кафедрасынын башчысы,

Ниязалиева У. , КР Билим берүү отличниги,

Ош ш. № 42 Керметоо орто мектебинин тарых мугалими.

*Бул окуу китеbi 2005-жылы автор тарабынан сынак үчүн  
чектелген санды чыгарылган.*

Окуу китеbi «КРында мамлекеттик мектептik билим берүүнүн стандартынын» негизинде түзүлүп, тарыхыйлуулук жана модернешүү теориясынын методологиялык принципине таянып жазылды. 2003-ж. кабыл алынган КРнын «Билим берүү жөнүндө» Мыйзамында белгилендөй, окуу китебиндеги материалдар концентрик принципин негизинде даярдалып, хронологиялык маалыматтар жана жаны теориялык концепциялар мезгил талабына ылайык берилди. КРнын Билим берүү жана илим министрлиги тарабынан бекитилген (2006-ж., төртүнчү басылышы) программага ылайык жазылды.

УДК 373.167.1

ББК 63.3 я 721

© Өмүрзакова Т. 2007

© КР Билим берүү жана  
илим министрлиги, 2007

© «Учкун» ААК. 2007

Бардык укуктар корголгон

Ө 4306020600-07

ISBN 978-9967-24-164-0

## УРМАТТУУ ОКУУЧУЛАР!

Адамзаттын тарыхындагы окуяларга эң бай XX к. негизги окуяларын камтыган Сонкы тарых окуу китебин жазууда тарыхый билим берүүдөгү жана концепциялар, теориялар, көптөгөн жаңы маалыматтар кенири мазмунда берилди. Анткени дүйнөлүк цивилизациянын откөнү жана учурдағысы жонундо, анын өнүгүү тенденциялары жөнүндө бирдиктүү түшүнүгү болбосо, окуучулар коомдук-саясий турмушта туура багытты тандоого, жеке жарандык позициясын аныктоого мүмкүн эмес.

Чет олкөлөрдүн сонкы тарыхын окуп ўйреноодуга өзгөчөлүк, мурдагы салттуу схемадан (евроцентристтик көзкарапаштан) баш тартып, Европа менен Американын тарыхына негизги кончалду буруу менен чектелбестен, Кытай, Индия, Туркия, Япония жана «Азия ажыдаарлары» атыккай олкөлөрдүн өнүгүү өзгөчөлүктөрүн тарыхый объективдүүлүк принциптеринин негизинде көрсөтүүгө аракеттендик. Албетте, маалыматты хронологиялык ырааттуулукта учкай берүүгө жана программадан четтебеө аракетибизден улам материалдын көлемү кенеиди.

Тарыхый инсандардың тарых илими толук болбайт. Тарыхта жеке өзгөчөлүктөрү менен айырмаланган, коомдо он же терс иш-аракеттери менен көрүнүктүү из калтырган тарыхый инсандарга да орун берилди. Албетте, дүйнөлүк тарыхтагы эң эле драмалуу, окуяларга бай доорду билүү учун окуу китеби менен чектелүү жетишсиздик кылат.

Адамзаттын тарыхында откон XX к. болуп көрбөгөндөй өзгөчө из калтырыды. Бул жұз жылдыкта дүйнөнүн көрүнүшүн түп-тамырынан бери өзгөрткөн окуялар болуп өттү. Алардын ичинен бириңи жана екинчи дүйнөлүк согуштарды, 1917-жылдагы Россияядагы Февраль, Октябрь революцияларын, дүйнөнү дүнгөрткөн ири социалдык окуяларды, колониялык системанын кулашын, ядролук энергиянын ачылышын жана космосту өздөштүрүүнүн башталышын атоого болот.

Арийне, жакындықтың ортосунда чейин эле жаңы тарых менен сонкы тарыхты белүп турған чек катары 1918-жылды эсептеп келиши肯. Бул баарынан мурда Россияядагы Октябрь революциясына жана бириңи дүйнөлүк согуштун аякташына байланыштырылып айтылып жүргөн. Социалисттик коомду курууга болгон аракеттин өзү эле жаңы доордун келишинин белгиси боло албастыгын, ал индустримальык цивилизациянын өнүгүүсүн токтото албаган тажрыйбалардын бири экендигин мезгил далилдеди.

Бул жұз жылдыктың ортосунда илимдин ролунун жогорулашы илимий-техникалык революциянын (ИТР) башталышына түрткү берди. Бирок, эки карма-карши системанын (капитализм жана социализм) айытышкан тирешүүсүнүн кырдаалында илимий-техникалык жетишкендиктердин бараандуу бөлүгү аскердик-согуштук максаттарда пайдаланылды. ИТР башталганга чейин эле жапырт кыйратуучу ядролук куралдар чыгарылгандастан, тынчтык мезгилде да адам-

заттын өзүнүн жашоосуна коркунуч түулду. Дүйнөлүк эки согуштун жана көптөгөн майда согуштардын кайылуу натыйжалары дүйнөлүк коомчулуктун ан-сезимин башка багытка – куралсыздануу жана конвергенция (жакындашуу) процесстерине карай бурулуусуна түрткү берди.

Экинчи дүйнөлүк согуштан кийин Европада, андак сон дүйнөнүн башка аймактарында да интеграция (биригүү) кыймылы башталып, ага улам жаны өлкөлөр кошуулуп, азыр интеграция процесси бүткүл дүйнөлүк мүнөзгө ээ болду.

Откөн кылым мындан башка да көптөгөн окуялар, көрүнүштер менен эсте калды. Коомду революциялык жол менен өзгөртүү кооптуу экендиги айкындалып, эволюциялык жол менен өнүгүүнүн артыкчылкылары даана байкалды. «Борбор», «Батыш» жана «Чыгыш» деген түшүнүктөрдүн да мазмуну өзгөрдү. Эгерде XX к. башында батыш европалык «борбор» жөнүндө гана сөз болсо, азыр азиялык «борбор» (Япония, Кытай) пайда болуп, учурда дүйнөнүн саясий картасынан колониализмдин калдыктары да жоголду. Жакында але «таптакыр артта калтган» деп айтылып келген аймактарда жигердүү жанылануу жүрдү. Натыйжада экономика менен илимдин, маданият менен коомдук ой жүгүртүүнүн же-тишкендиктерин адамзаттын кызыкчылыгы үчүн пайдалануу максаты күн тартибине коюлду. Эн алдыңкы жалпыга маалымдоо каражаттары (ЖМК) бүткүл жер жүзүнө тарисап, мяндогон адамдардын таң каларлык мүмкүнчүлүктөрүн ачып көрсөтүүде.

XX к. аяк ченинде мурдагы СССРдин жана бир катар Чыгыш Европа өлкөлөрүнүн социализмден рынок экономикасына оттү эволюциясын башынан откоро баштаганда, қыраалга байланыштуу чечиле турган татаал маселелер бар экендиги билинди. Ошону менен бирге айрым өлкөлөрдө жана аймактарда эларалык терроризм, улутчул жана экстремисттик (чектен ашкан) кыймылдар коркунучтуу мүнөзгө ээ боло баштады.

Жогоруда аталган жана башка факторлор XX к. өзгөчө доорго айланты. Ошондуктан, XX к. бүткүл дүйнөлүк тарыхтын эн маанилүү доору катары окунүренүүгө тийишпиз.

Окуу китеби тарыхый булактардан үзүндү документтер, карталар, таблицалар жана иллюстрациялар менен жабдылды. Эн алдынча иштөө жана етулгөндердүү бышыктоо үчүн кольдонмо дептер түзүлдү.

Албетте, аталган окуу китебинде баарын жетишэрлик маалымдадык дегенде алыспыз. Окуучулар маалымат доорууда Интернет маалыматтарын, илимий-популярдуу эмгектерди, жаны көзкарап менен чыккан тарыхый багыттары китептерди, тарыхый-документтик фильмдерди, энциклопедиялык маалыматтарды алуу менен тарыхтын тарбиялык функциясынан пайдаланат деген үмүттөбүз.

Ошондой эле мугалимдерден, илимпоз адистерден жана коомчулуктан сонку тарых окуу китеби бионча ой-пикирлерди күтөбүз.

Калыс айтылган сын-пикир окуу китебинин кийинки басылышынын сапатын жакшыртууга обөлгө болоору бышык.

Анда эмесе, урматтуу окуучулар, мекенибиз Кыргызстанда онуккон өлкөлөрдүн катарына кошуулусу үчүн чаалыкпай билим алалы!

Автор

## КИРИШҮҮ

Дүйнө жүзү XX к. башында. XX к. башында АКШнын жана Европанын алдынкы олкөлөрүндөгү экономикалык жана технологиялык тездик менен өнүгүүден улам, чон өзгөрүүлөр жүрдү. Ошол эле учурда өнержайда экинчи технологиялык революция кулач жая баштады. Мынданай революциянын маңызын өнержай индурушунун жаңы тармактарынын, жаңы техника менен технологиянын ылдам өнүгүсү түзгөн<sup>1</sup>. Күрдоолдуу өнүгө баштаган тармактардын катарына автомобиль өнержайын камтыган машина куруу, электротехникалык жана нефть-химиялык өнержай кирди.

Революциялык өзгөрүүлөрдүн башталышынын себептери: бир жагынан, мурдагыдай 'буу менен иштөөчү машиналар жана көмүрдү негизги отун катары пайдалануу мезгил талабына жооп бербей калган. Экинчи жагынан, ошол жылдары орчуундуу ачылыштар жана ойлоп табуулар жараган эле.

Дагы бир белгилеп кетүүчү жагдай, көп эле техникалык жетишкендиктер, мисалы, генератор, ичинен күйүчү кыймылдаткыч, телефон, радиотолкуну, электр жарыгы, рентген нуру, XIX к. эле ойлоп табылса да, жаңы ачылыштарды колдонуу, аларды массалык түрдө чыгаруу, дал ошол XX к. башында гана ишке ашырыла баштаган. Экинчи өнержайлых-технологиялык төнкөрүштүн өзгөчөлүгү илим менен техниканын жаңы жетишкендиктерин тездик менен индурушкө киргизүү жана өнержайдын жаңы тармактарын өнүктүрүү болуп калды. Дээрлик бүткүл XX кылым ушундай ураандын астында өттү. Жүз жылдыктын аралыгында бул өзгөрүү дүйнөнүн чар-тарабына жайылды.

XX к. баш ченинде технологиялык жетишкендикти бир нече алдынкы олкөлөр – Уллу Британия, Германия, Франция, АКШ, Бельгия камсыз кылышты. Бул мамлекеттерде «көмүр жана болот доо-

<sup>1</sup> Бул дүйнөдөгү көп олкөлөр үчүн XX к. экинчи жарымына чейин индустриялаштыруунун бирден-бир жалгыз жолу деп эсептелген комүрдү жана болотту индуруү экинчи катарга жылды дегенди билдирген.



Нью-Йорктуу  
көк мелжиген имарат

ру» аяктады. XX к. башында тездетилген индустриялаштыруу жолуна ошондой эле Россия, Швеция, Италия, Австрия-Венгриянын бир бөлүгү, Канада, Япония түштү.

Ошол эле учурда дүйнөнүн көптөгөн мамлекеттери үчүн оор өнержайын өнүктүрүү маселеси, XX к. экинчи жарымына чейин маанилүү бойдон кала берген.

Ошентип, кылымдын башында алдынкы өлкөлөрдө өнержай өндүрүшү айыл чарбага караганда бир топ жогорку денгээлге кеторулгөн. Айыл чарбасы да жаны техникинаи, жер семирткичтерди, жаны агротехникалык ыкмаларды

колдонуу аркылуу индустриялык өндүрүштүн тармактарынын бирине айланды. Мисалы, 1914-ж. АКШнын айыл чарбасында 17 мин трактор пайдаланылса, 5 жылдан кийин ал 5 эсеге көбейгөн. Капитализм айыл чарба тармагын өзгөртө баштады. Англия, Ирландия, Испания жана Германия жерлери үчүн жеке ишкердүүлүк, ижаралык жана фермер чарбалары мүнөздүү болуп, кооперация колдонула баштаган. Кылым башында калктын айылдан шаарга көчүсү күчеп кеткен.

Эллеттиктөр бииринчи кезекте тез өсүп жаткан өнержай муктаж болгон жумушчулардын катарын толукташкан. XX к. башында оноржайында иштегендердин саны көбайып, айыл чарба тармагында иштегендердин катары азайгандыгын белгилөөгө болот.

Кылымдын башында тейлөө тармагынын кызматкерлеринин саны да өскөн. Шаар калкы тейлөөнүн эң кенири түрлөрүнө: дүкөндер менен кафелерден тартып, чачтарач жана стадиондорго, кинотеатрларга, мектептерге жана ооруканаларга муктаж болгон. XX к. башында эле Улуу Британиянын ишке жарамдуу калкынын 40% га жакыны ушул тармакта эмгектенип калышкан.

Шаарлардын жана шаар калкынын ётө тездик менен өсүшү (урбанизация) индустриялык коом калыптана баштаган бардык өлкөлөр үчүн мүнөздүү болгон. 1880-ж. Европада калкы 1,5 млндон ашкан 8 шаар болсо, 1914-ж. алардын саны 29га жеткен. АКШда да шаарлар дүркүрөп өсө баштаган.

Кылымдын башында шаарлар соода, каржылык жана административдик борбор эле эмес, баарынан мурда өнержай борборуна айланып баштаган. Жумушчулар шаар калкынын басымдуу бөлүгүн түзгөн топко айланышты. Айыл калкынын чоң шаарларга массалык түрдө көчүшү, олуттуу социалдык проблемаларды жаратты. Дүйнөнүн чоң

шаарларында да жакырдык ескон. Индустримальлык коомдун өнүгүүсүнүн мүнөздүү белгилери: өнөржай товарларын кенири өндүрүү, өндүрүш менен капиталдын бир жерге топтоло баштоосу, мамлекеттин экономиканы жөнгө салуудагы ролунун күч алышы жана социалдык милдеттеринин кенеиши болгон.


Кылым башында тынымсыз кыймылдагы өндүрүш каражаттары жана конвейердик линиялар пайда болгон. Автомобиль чыгаруу боюнча биринчи конвейер Генри Форд тарабынан 1914-ж. ишке киргизилген.

Массалык өнөржай өндүрүшү адамдардын тиричилигин жана турмуш шарттарын өзгөрткөн. Англиядагы жумушчулардын үйлөрүндө газ плиталары, көп кабаттуу үйлөрдө лифттер пайда болуп, тигүү машиналарын жана жазма машиналарды массалык түрдө чыгаруу башталган. Телефондор кенселерде гана эмес, үйлөрдө да колдонулуп, АКШда алардын саны млнго жеткен. Америка көк мелжиген имараттарды курууга катуу киришкен. Лондондо, Нью-Йоркто, Бостондо, Париже, Будапештте жана башка чон шаарларда метро жалпы транспорт катары колдонулган. Гезиттер мяндогон нускада басылып турган.

**Дүйнөнүн саясий картасы.** Метрополиялар, колониялар жана жарым колониялар. Европалыктар XVI к. баштаган колонияларды басып алуулар кылым сайын өрүш алып, Чыгыштан улам жаны аймактарды зэлэй беришкен. Баскынчылардын максаты – Чыгыштын татымалдары, кымбат баалуу металлдар, кулдар болгон. Басып алуучулар негизинен өз пайдасын гана көздөгөн адилетсиз соода жүргүзүшкөн.

ХХ к. абал өзгөрдү. Эми өнөржай капитализминин колониялых баскынчылык доору келди. Фабрикалардан чыгарылган товарлардын агымы Чыгыш өлкөлөрүн рынокко тартып, чийкизаттардын булагына айланылды. Соода байланыштары бекемделген сайын батыштын фабрика товарлары Чыгыштын салттуу коленөрчүлүгүн бүлүнтүп, каада-салттарын бузуп, элдеринин жашоо шартын өзгөрткөн. Чыгыштын дээрлик бардык өлкөлөрү өнүккөн индустримальык Батышка көзкаранды боло башташкан.

Колонияларга ээ болуу мамлекеттердин беделин аныктоочу көрсөткүч катары бааланып калган. XIX к. аягында европалык дөөлөттөр менен АКШнын ортосунда дүйнөнү болуп алуу негизинен аяктаган. Африканын, Ортонку жана Түштүк-Чыгыш Азиянын, Тынч океандын аралдарынын эбегейсиз зор аймактары колонияларга жана көзкаранды мамлекеттерге айланылышылган. Эски колониялых система



Генри Форд

Эми империализмдин колониялык системасына орун баштоткон. Батыш колонияларды караптап эле тим болбостон, алардын жашоо турмушунун бардык тармактарына: саясий, экономикалык, социалдык, руханий чөйрөлөрүнө чейин кийлигишкен. Мындай саясаттан бир гана Япония сыртта калган. Ал эч кандай чет элдиктердин кийлигишүүсү жок эле илимий-техникалык жетишкендиктерди колдонуп, өнөржай өндүрүшүн жаңылап, өлкөнү башкаруу жана билим берүү системаларын өзгөрткөн.

Кытай, Осмон империясы, Иран жарым-жартылай колонияга айланган же Португалия, Балкан өлкөлөрү жана Латын Америкасынын айрым мамлекеттери сыйктуу өнүккөн дөөлөтторгө көзкаранды болуп калышкан. Сырттан караганда өздөрүнүн эгемендүүлүгүн сактап калгандай көрүнгөнү менен, алардын экономикасынын негизги тармактары, тышкы жана ички саясатынын багыттары чет элдик дөөлөттөр тарабынан көзөмөлдөнүп турган. Өнүккөн индустрىялдуу Батыштын Чыгыш өлкөлөрүнө каршы багытталган кысымы, жалпы каршылык көрсөтүү кыймылдарын жараткан.

ХХ к. экинчи он жылдыгында колониялардын аяны 50 млн чарчы км болуп, андагы калктын саны 500 млн адамга жеткен. Иш жүзүндө «бош» территория калбай калган.

Эгерде азыркы дүйнөлүк картаны ХХ к. башындагы картага салыштырып көрсөк, азыркы картанын кызыл-тазылдыгы (көп түстүүлүгү) жана мурдагысынын бөйкөрүнүн жардылыгы таң калтырат. Анткени европалык өлкөлөр Түштүк жана Түштүк-Чыгыш Азияны, Африканы, Океаниянын жана Кариб бассейнинин аралдарын өзара белүштүрүп алышкан. Ошондуктан метрополия мамлекеттеринин картадагы түстөрү басымдуулук кылган. Эн ири колония бирдигине Улуу Британия ээ болгон. Көлемү боюнча экинчи колониялык империя болуп, Франция эсептелген. XV к. эле колониялык империяларын түзүүнү башташкан Испания менен Португалия XIX к. өздөрүнүн Борбордук жана Түштүк Америкадагы ээллектеринен ажырап, экинчи катардагы колониялык дөөлөттөрдүн катарынан орун алышкан. Баарынан артта калып, өзүнүн аймактарын бириткиргендөн кийин гана колониялык баскынчылыкка киришкен Германия тез арада ири дөөлөткө айланып кеткен. Кичинекей Бельгия өзүнүн территориясынан 78 эсө чон Конгону колонияга айланырып алган. Кээ бир европалык өлкөлөрдүн – Швейцариянын, Швециянын, Австрия-Венгриянын андай колониялык аймактары болгон эмес.

Колонияга айланган өлкөлөр өздөрүнүн эгемендүүлүгүнөн ажырашкан. Британиянын европалыктар (ак адамдар) жашаган колонияларында гана өзүн-өзү башкаруу статусу киргизилген. Австралия, Канада, Жаны Зеландия, Түштүк Африка Союзу – *доминион*<sup>1</sup> деп

<sup>1</sup> Метрополиянын көзөмөлүндө өзүн-өзү башкаруу укугүн алган колония.

аталышкан. Өздөрүнүн эгемендүүлүгүн сактап калган европалык эмес өлкөлөр – Кытай, Сиам (Тайланд), Афганстан, Иран, Осман империясы да европалык үстөмдүктүн алкагында турушкан. Бул мамлекеттер бир учурда европалык дөөлөттөр тарабынан калкалоону же протектораттык абалды моюндарына алышкан. Мисалы, Афганстан езүп Улуу Британиянын протектораты (жогорку бийлики колония ээлери тескеген) деп эсептөөгө аргасыз болгон. Башка кырдаалда европалыктар ошол мамлекеттердин аймактарында эркин соода жүргүзүүгө жана өздөрүнүн кызыкчылыктарын коргогон кенселерди курууга укук бере турган келишимдерге кол койдурууга жетишишken. Мындай учурларда европалык өлкөлөрдүн ортосунда атаандаштык пайда болгон. Алардын ар бири ез кызыкчылыктарына артыкчылык бериле турган таасир көрсөтүүчү чейрөлөрдү түзүп алууга умтулушкан. Ошондой таасир этүү чейрөлөрүнө Кытай, Сиам, Иран кирген. Дүйнөлүк чарба жана дүйнөлүк рынок ушундай негизде калыптанган. XIX–XX кк. чегинде колонияларды кайра бөлүштүрүү үчүн күрөш башталган.

**Мамлекеттин экономикалык турмуштагы ролунун күчөшү.** XX к. башында рыноктун өзүн-озу жөнгө салуусунук жеке менчиктик түрү өз күчүн жоготкондугу маалым болду. XIX к. аяк ченинен тартып аралаш рыноктук-мамлекеттик экономика түзүлө баштаган.

Мамлекеттин жардамы менен же анын активдүү катышуусу аркылуу индустриялык коомдун инфраструктурасы, т. а. экономиканын бардык тармактары жана коомдун жашоо шарттарын камсыз кылыш турган базалык системалар: транспорттук система – жолдор, каржы системасы – туруктуу улуттук валюта, энергетикалык система – электр кубатын өндүрүү, социалдык система – социалдык камсыздандыруу, билим берүү, саламаттык сактоо ж. б. калыптана баштаган.

Мамлекет мыйзамдарды кабыл алуу жолу менен экономикалык мамилелерди жонгө салып, коммерциялык банктар жана корпорациялар, чакан бизнес жана жеке ишкерлер, товар сатуучулар жана керектөөчүлөр үчүн рыноктук мамиле эрежелерин аныктаган. Мамлекет иш таштаган жумушчулар менен капиталисттердин ортосундагы эмгектик чыр-чатактарды чечүүгө жигердүү катыша баштаган. Ошентип, мамлекеттик жөнгө салуу капиталисттик экономиканы онүктүрүүдө маанилүү кыймылдаткыч күчтөрдүн бирине айланган.

Мамлекеттин экономикадагы ролунун күч алышы мамлекеттик чыгымдардын өсүшү менен коштолгон. Бул өз кезегинде салыктарды жогорулатууну талап кылган. Көп өлкөлөрдө салык реформасы үчүн күрөш башталган.

Кылым башындағы социалдық реформалар. XX к. башында экономиканың динамикалары өнүгүшү, социалдық өзгөрүлөр жана жаңы социалдық проблемалар индустриялык олқолердөгү социалдық реформа маселесин күн тартибине койду. Социалдық реформалар эл массасынын жумушчу кыймылышынын кысымы менен ишке ашкан.

Социалдық реформалардың баштоочусу Германия болду. 1880-ж. эле Бисмарктың екіметү социалдық камсыздоону ишке ашыра баштаган. 1913-ж. баштап бардық Европа өлкөлерүндө өндүрүштө майып болгондор үчүн тарткан зияндын ордун төлөө (компенсация) жөнүндөгү мыйзам кабыл алынган. Жакыр үй-бүлөлөргө жардам көрсөтүү системасы калыптанган. Тоо көндөринге, түнкү нееметтө иштегендөр үчүн 8 сааттык жумуш күнү киргизилген. Көптөгөн Европа өлкөлерүндө балдардын иштөөсүнө тыюу салынып, жумушчулар үчүн карыганда пенсия төлөө жөнүндө мыйзамдар кабыл алынган. Бирок пенсия жашы 65-70 жаш болгон. 1913-ж. Швецияда өлкөдөгү калктын бардыгын пенсия менен камсыздоо киргизилген.

Индустриялуу өлкөлердөгү билим, илим, медицина – социалдық саясаттын маанилүү багыттарынан болуп калган. Бириңчи дүйнөлүк согуштун алдында индустриялуу өлкөлердөгү сабаттуулук калктын 9/10 болугүн түзгөн. Мектептерде билим берүү орточо 8 жыл болгон.

Ошентип, XX к. башында социалдық реформалар көптөгөн индустриялуу өлкөлөр үчүн мамлекеттік саясаттын ән маанилүү элементтери катары алгачкы кадамын баштаган.

Илимий техникалык прогресс, коомдук өнүгүүнүн жетишкендиктери жана проблемалары. XX к. башында капиталисттик экономикалык өнүгүүдө жаңы технология, жаңы техника жана өндүрүштөгү жаңы тармак негизги багыт болуп калды. Эгерде XIX к. ақыркы жылдарында маанилүү ачылыштар: телефон (1876), телеграф (1897), фонограф (1877), кинематограф (1895), радио, ичинен күйүүчү кыймылдаткычтар (1876, 1895), алгачкы автомобилдер (1886), бириңчи самолёт (1903) жасалып, согуштук техника тездик менен оркундөсө да, ойлоп табуулар XX кылымда гана массалык өндүрүшкө кирди. Машина куруу, автомобиль жана авиация өнөржайы, байланыш жана коммуникация каражаттарын өндүрүү, электр-энергетикалык өнөржай, нефть-химия өнөржайы, сапаттуу болот чыгаруу өндүрүш жана жаратылыш чийкизаттарын алмаштырган товарлар, дары-дармек өнөржайы ж.б. тармактар техникалык прогресси аныктаган. XX к. эки-үч жылышынын аралыгында дүйнөгө тараалган ушул жаңы көрүнүштөр капитализмдин өнүгүүсүндөгү экинчи өнөржай революциясы деп аталды.

Кылымдын башында өнүккөн капиталисттик өлкөлердө да, ачылыштардын үзүрүн көрүгө калктын бир аз тана белүгүнү мүмкүнчүлүгү болсо, алар акырындай менен адаттагы турмуштук көрүнүшкө айланган. Кылымдын башында Г.Форд дүн ишканасы жылына 300 мин автомобиль (дүйнөлүк өндүрүштүн жарымын) чыгарып турган.

Ошол учурда массалык өндүрүш жана массалык көркөтөө үчүн өнөржай пайдубалы түптөлө баштаган. XX к. башында коомдо жеке чарбадагы рыноктук өзүн-өзү тейлео ыкмалары аяктап, аралаш рыноктук-мамлекеттик экономика түзүлө баштаган. 1913-ж карата ички дүн продукцияга болгон мамлекеттик чыгым Улуу Британияда, Францияда жана Италияда болжол менен 12,5% ды, ал эми Германияда – 18% ды түзгөн.

XIX к. аягы-XX к. башында экономика бир кылка эмес өнүгүп, Германия менен мурдагы «дүйнөнүн устаканасы» Англиянын ортосундагы карама-каршылык күч алды. Англиядан айырмаланып, АКШ жана Япония өнөржай революциясынын экинчи этапына тез ынгайлашып кетиши.

Жалпысынан индустриялуу өлкөлөрдө өндүрүштүн өсүшү калктын өсүшүнө караганда эки эсеге ашып кеткен. Натыйжада, XX к. башында коомдук өнүгүүнүн жетишкендиктери коомдук проблемаларды жараткан. Индустриялуу өлкөлөрдө топтолгон экономикалык кубаттуулукту жүзөгө ашыруунун эки жолу аныкталган.

Б и р и н ч и с и, топтолгон күч-кубатын согуштук жана тышкы саясий таасирин жайылтууга пайдалануу, жаңы аймактарга ээ болуу жана өзүнүн таасирин жана коопсуздугун бекемдөө. Бул жол милитаризацияга алып барган. Германиянын жана Англиянын башкаруучу чөйрөлөрү мына ушул жолду тандап алышты. Германия XIX к. аягында эле, Улуу Британияны кууп жетүү максатын көздөп, деңиздеги жарыша куралдануунун демилгечиси катары чыкты. Германиянын тышкы иштер мекемесинин башчысы Б. Бюлов: «Биз да күнөстүү жерлерге ээ болгубуз келет», – деген.

Э к и н ч и с и, индустриализмдин кесепеттерин жоюу үчүн ресурстарды жана материалдык мүмкүнчүлүктөрдү социалдык реформаларга кайра белүштүрүү, урбанизация, курчап турган чөйрөнү жакшыртуу, тейлео тармагын өнүктүрүү жана социалдык тенсиздиктен арылуу болгон.



1908-жыл. Г. Фордун «Тин Лиззи»  
үлгүсүндөгү автомобили

## ? Суроолор жана тапшырмалар

Көп убакытка чейин тарыхый адабияттарда «сонку доордун» башталышын 1917-ж. же 1918-ж. деп эсептеп келишкен. Азыркы учурдагы тарыхчылар XIX к. менен XX к. чегин жаңы доор менен сонку доордун ортосундагы чек катары айтышууда.

1. Силердин оюнар боюнча сонку тарыхтын башталышы катары биринчи жана экинчи учурда кайсы оқуялар караган?
2. Сонку доор XX к. башталышы менен аныкталат деген жыйынтыкка кайсы көрүпшүштөр жана процесстер түрткү болууда?
3. Экинчи өнержай революциясынын мурдагы өнержай революцияларынан өзгөчөлүгү кайсылар?
4. Техникалык ойлоо табуулар коомдун турмушуна жана адамдардын күндөлүк жашоосуна кандай таасир тийгизди?
5. Империализмдин колониялык системасынын эски колониялык системадан айырмасы эмнеде?
6. Мамлекеттин экономикадагы ролунун өсүшү эмне менен түшүндүрүлөт?
7. XX к. башында аралашрыноктук-мамлекеттик экономиканын түзүлүшүнүн себеби эмнеде?

## ДҮЙНӨ ЖҰЗУ XX Қ. БИРИНЧИ ЖАРЫМЫНДА

## § 1. Индустрялдуу олкөлөр

**XX қ. башындағы алдыңғы дөлөттөрдүн социалдық-экономикалық өнүгүүсү.** XX қ. башында бирдиктүү дүйнөлүк чарба түзүлдү. Бул процессте аныктоочу ролду индустрялдык олкөлөр ойношту. Алардың экономикалық өсүүсү дүйнөнүн калган бөлүгүнөн үч эс тез жүргөн.

Индустрялдуу<sup>1</sup> олкөлөр әларалық айырбаштоого бүткүл дүйнөнү тартышты. Планетанын эн алыскы булун-бурчунда жашаган элдер да дүйнөлүк соодага тартылган. Капитал үчүн улуттук чектер тардык кылган. Ишкердүүлүк демилгесинин өнүгүшү катнаштардың жаңы каражаттарынын – телеграф жана телефондун, автомобиль жана самолёттун пайда болушу менен тығыз байланышта болгон. Кылым башында капиталды сыртка чыгаруу болуп көрбөгөндөй чекке жетти. Бүткүл дүйнө боюнча ири заводдордун алгачкы болумдерүү, камсыздоо компанияларынын жана банктардың болумдерүү ачыла баштады. Чийкизаттарды жана агрардык азыктарды өндүрүү мүмкүнчүлүгү бар жерлердин баарына автомобиль трассалары, порттор, товар сатуу рыноктуу курулуп жатты.

Дүркүрөп өнүккөн экономика индустрялдуу дөлөттөрдүн ортосунда жаңы мазмундагы мамилелерди жаратты. XX қ. башында АКШның экономикалық өнүгүүсүндө секирик жасалды. Биринчи дүйнөлүк согуштун алдында АКШ бүткүл дүйнөлүк өнержай товарларынын дәэрлик үчтөн бирии өндүрүп жаткан.

1890–1914-жж. аралығында өнержай өндүрүшүнүн колому эки зсеге көбейдү. Ошондой эле, АКШ айыл чарба азыктарынын колому жана экспорттоо боюнча да дүйнөдө биринчи орунга чыкты.

АКШның экономикасынын дүркүрөп өнүгүүсү көптөгөн себептер менен түшүндүрүлөт. Баарынан мурда АКШның кенири жана улам өсүп жаткан ички рыногу бар эле.

Ал өнержай жана айыл чарба товарларын өндүрүүнү үзгүлтүксүз көнөйтүүгө мүмкүнчүлүк түзген. Буга бала төрөлүүнүн осүшү жана океандын ары жагынан адамдардың АКШга тынымсыз көчүп келүүсү да

<sup>1</sup>Адамзат коомунун тарыхын: индустрялга чейин (агрардык), индустрялдык (өнержайлыйк) жана постиндустриалдык (маалыматтуулук) деп үч этапка белгөн социалдық-экономикалык жана саясий концепция.



Америкага келген эмигранттар

оболгө болгон. XX к. алгачкы 15 жылында эле АКШга 15 млн жакын адам көчүп барган. Америкага көбүнчө өз күчүнө ишенген, алдына койгон мүдөөсүнө жетүүгө умтулган ишкөр адамдар барышкан.

Американын экономикасынын күрдөөлдүү өнүгүүсүнүн дагы бир себеби – АКШда көпчүлүк европалык өлкөлөргө мүнөздүү болгон мамлекеттик төбөлдөрдүн бийлиktи чексиз ээлеп алуу салттары жок эле. Америкада карапайым калктын бардык катмары жол жана туракжай куруулушунан тартып, жергиликтүү бийлик курамынын түзүлүшүнө – алардын кызматтык укуктарына чейинки маселелерге кийлигичип турган.

Бириңчи дүйнөлүк согуштун алдында Германия өнөржай өндүрүшү боюнча Улуу Британияны басып отуп, дүйнөдө АКШдан кийинки экинчи

орунду ээлеп калды. Германиянын мынчалык тез өнүгүп кетүүсүнө бир нече маанилүү себептер түрткү болгон. Улуу Британия менен Франциядан айырмаланып, Германияда калктын саны тез темпте ости. Эльзас-Лотарингия өзүнүн темир көндөри менен Германияга кошулгандан кийин, Германиянын оор өноржайынын тез өнүгүүсү учун ынгайлуу шарттар түзүлдү.

Эгерде АКШда экономикалык өнүгүүнүн маанилүү кыймылдаткыч күчү экономикалык эркиндик болсо, Германиянын индустриялык секиригинде мамлекеттин ролу чон болгон. Курал-жарактарга мамлекеттин муктажыгынын өсүшү жана өлкөнүн куралданууга багытталган саясаты өнөржайын, бириңчи көзекте оор өнөржайын өнүктүрүүгө өбөлгө түздү. Чон колониялык ээликтин жоктугу да негизги күч-кубатты ички өнүгүүгө жумшоого мажбурлады.

Өлкө бириккендөн кийинки бийик патриоттук жигер, белгилүү немистик эмгекчилдик, тартиптүүлүк, тыкандык да XX к. башында Германиянын экономикалык өнүгүүсүндөгү ургаалдуулукту камсыз кылган негизги кыймылдаткыч күч болгон.

Жалпы дүйнөлүк өнөржай өндүрүшүндө үлүшү төмөндөп кеткендигине карабастан, XX к. башында Улуу Британия дүйнөдөгү алдынкы каржылоочу жана эн ири колониялык мамлекет бойдон кала берген. Британиянын фунт стерлинги (акча бирдиги) башкы дүйнөлүк валюта бойдон сакталып, өз өлкөсүн (1914-ж. 44%) бүткүл дүйнөлүк капиталдык салымдардын жарымына жакыны менен камсыз кылыш турду.

Жер планетасынын төрттөн бир болуғунен көбүроогү Британ ат-ластарында (Британия дәөлөтүнүн аймагы катары) кызыл түс болгон бойдон кала берди. Британиянын экономикасы дениздин ары жагындагы рыноктор менен кенири байланышта өнүгүп жатты. Капиталды сыртка чыгаруу, индустриялык инфраструктуралык онуктуруү өкмөттүк насыялар аркылуу гана ишке ашырылган. Суу кемелеринин оордугу боюнча (тоннаж) британиялык соода флоту башка европалык мамлекеттердин баарын кошкондо да алдыда турган.

Улуу Британиянын күчтүлүгү да, алсыздыгы да анын империялык түзүлүшүндө эле. Империя бир жагынан анын кубаттуулугун камсыздап турса, экинчи жагынан аны начарлаткан. Британиялык зор күчкө Германия гана сес көрсөтүүгө жараган.

Германиянын улам күчөп баратышы Францияны кооптандурган. Франция Германияга мүнөздүү болгон индустриялаштыруу темпинен бир топ артта калган эле. 1914-жылга карата Франциянын дүйнөлүк оноржай ондүрүшүндөгү үлүшү 6% га чейин томондоп кеткен. Мында 1871-ж. женилүүден кийин, Франция Германияга ото чон өлчөмдөгү репарация (согушка кеткен чыгым) төлөп бергендиги жана Эльзас менен Лотарингиядан ажырап калгандыгы негизги себеп болгон.

Франциянын артта калуусунун дагы бир себеби анын экономикасынын өнүгүүсүнүн өзгөчөлүгүндө эле. XX к. башында Франция шаардык жана айылдык майдада менчик эзлеринин өлкөсү болгон. Агрардык калктын көптүгү жана массалык товарларды сатып алуучу катмарлардын калыптануу темпинин жай өсүшү экономикалык өнүгүүгө өзүнүн терс таасирии тийгизген. Ички рыноктун тардыгы да ачык көрүнүп турган. Ошол эле учурда Францияда эзледеден калыптанган банк капиталы өнөржай капиталынан ажырап калган. Өнөржай ээлери «аз, бирок кымбат баада өндүрүү» деген ураанды жетекчиликке альшкан. Банкирлер болсо акчаларын четжактарда, ар кайсы өлкөлөрдүн өкмөтторуну карыз берип, зайым түрүндө сактаганды туура көрүшкөн. Алар жалан баалуу кагаздардан түшүүчү рантье деп аталган киреше менен жашашкан. Алардын саны Францияда 2 млнго жакын эле. Капиталдарын мындайча жайгаштырууну Франция саясий максаттарда пайдаланууга, Россия менен Италияны өзүнө тартууга умтулган.

Ошентип, Франция көпчүлүк экономикалык корсөткүчтерү боюнча 4–5 орунду ээлеп, дүйнөдөгү экинчи колониялык или мамлекет жана калыптанып келе жаткан дүйнөлүк экономиканын экинчи борбору (Улуу Британиядан кийинки) болуп турган. Насыя берүүчүлөрдүн Лондондогу жана Париждеги клубдары XX к. башында эле маанилүү роль ойной башташкан.

**Австрия-Венгрия.** Кылым башында аймагы жана калкынын саны боюнча Австрия-Венгрия Европадагы ири мамлекеттердин бири катары эсептелген. Өнержайынын онүгүсү боюнча ал Италиядан бир топ алдыда турган, бирок, Францияга жете алган эмес. Австрия-Венгрияны "курак империя" деп аташкан. Анткени Европанын алдыңызы өлкөлөрүнөн айырмаланып, ал көп улуттуу мамлекет болгон. Анын аймагында ондон ашуун ар түрдүү улуттагы элдер жашашкан, алардын биреө да калктын торттөн бир белүгүн түз алган эмес. Алардын эң көп деп эсептелгени австриялыктар (23,5%) жана венгрлер (19,1%) болгон. Андан кийин чехтер, словактар, сербдер, хорваттар, поляктар, украиндер, румындар, словендер, италиялыктар жана немистер эле. Улуттар аралык карама-каршылыктардын күч алышы Австрия-Венгрия монархиясын начарлаткан. Австрия, чех жана венгр аймактарында тез темптеги индустрологияштыруу процесси башталган. Ошол эле учурда украин, словак, хорват, румын жерлеринин айыл чарбалуу райондорунда сенектик жана жакырдык өкүм сүргөн. Италия сыйктуу эле Австрия-Венгрия да эмигранттардын саны боюнча алдыңызы орунда турган. Мяндогон адамдар жакырдыктан, жашоо-тиричилигинин начардыгынан жана улуттук кысымчылыктардын айынан империядан көчүп кете башташкан.

**Италия.** XX к. башында королдук Италия Европанын башка алдыңызы мамлекеттерине караганда тездетилген индустрологияштырууга кечирээк киргендиктен, согуштун башталышына карата дүйнөлүк өнержай продукциясынын 2,4%ын гана өндүргөн. XX к. башында Италия чет элдик капиталды жайгаштыруунун маанилүү объективисине айланды. Анын экономикасынын начардыгынын себеби – бул олко отө чоң олчомдегү өнержай товарларын жана сырьёлорду сырттан ташып келип турғандыгында эле. Италияда бири-биринен айырмаланып турган тарыхый эки регион калыптанып калган. Алар – тез онүгүп жаткан өнержайлару Түндүк жана жакырдыкка баткан айыл чарбалуу Түштүк. Дал ошол Түштүк Италияда жашаган, жакшы турмуш издеген адамдар океандын ары жагына кетүүгө умтулушкан. Биринчи дүйнөлүк согушка чейинки 15 жылдын ичинде 7 млн 700 мин адам, жалпы калктын бештен бири өлкөдөн эмиграцияга кеткен.

**Демократиялаштыруу.** Экономикалык жана социалдык мамилелерди жөнгө салууда мамлекеттин ролунун күчөшү менен мамлекеттик бийликтө өздөрүнүн өкулдерү болушун каалаган коомдук катмарлар пайда болду. Демократиялаштыруу үчүн күрөшкө түрдүү саясий күчтөр : либералдык, социалисттик, жумушчу партиялар, аялдардын уюмдары чыгышты. Кылымдар тогошкон XX к. башында демократиялаштыруу негизги үч бағытта: парламенттердин укуктарын көзөйтүү, жараптардын шайлоо укуктарын көзөйтүү, ар кандай сая-

*сий партиялардын жана коомдук уюмдардын иш-аракетине көюлган чектөөлөрдү алып таштоо багыштарында онүгө баштаган.*

Дүйнө жүзү XX кылымга республикалар жана жүз жылдардан бери келаткан монархиялар менен кирди. Францияда (парламенттик республика) жана АКШда (президенттик республика) калыптанган республикалык демократиядан айырмаланып, Европанын башка дөөлөттөрү, ошондой эле Япония кылым башында монархтын өкүлчүлүктүү бийлиги жүргүзгөн парламенттик монархия болчу. Бирок, парламенттик монархиялар да бири-биринен айырмаланып турушкан. Эгерде Улуг Британияда королеванын бийлиги кылым башталышында эле чектелсе, Германия менен Японияда өкмөт башчысын кызматка дайындоону жана кызматтан кетирүүнү император чечкен.

Индустриялык өнүгүү жолуна түшкөн мамлекеттер үчүн мүнөздүү көрүнүш жараптардын шайлоо укуктарынын кенейиши болуп калды.

ХХ к. башында жалпы шайлоо укугу киргизилип, саясий иш-мердүүлүккө болгон чектөөлөр алынып салынгандан кийин жаңы саясий доор башталды.

**ХХ к. башындағы саясий күрөш жана саясий партиялар.** XIX к. партиялар көбүнчө талаш-тартыш (дискуссиялык) клубдар же шайлоолордо айрым инсандарды колдоочу убактылуу уюмдар катары аракеттенишчүү. ХХ к. башында массалык мүнөзгө ээ болгон партиялык аппарат түзүлүп, партиялык казынадан кызматкерлерине айлык акы телөнө баштаган. Басма сездө, парламенттө, өкмөттө дайыма баяғы эле тааныш ысымдар атальып, саясат кесипке айланып кеткен. Партиялардын коомдогу ролу да өзгөргөн. Партиялар массалык нускада гезит-журналдарды чыгарышып, өздөрүнүн көзкараштарын жайылтуу үчүн үгүт жүргүзүшүп, коомдук пикирди жаратышкан. Германиянын социал-демократтары күн сайын чыгуучу 49 гезит, италиялык социалисттер бүткүл Италия боюнча 200гө жакын басылмаларын чыгарышчу.

Партиялар бүгүнкү күндүн тар программынын иштеп чыгууга гана эмес, өздөрүнүн көзкараштарындағы принциптерин билдириүүгө, дүйнөлүк өнүгүүнүн келечегине саресеп салууга да умтулушкан.

Кылымдын башындағы саясий күрөш бир нече идеологиялык бағыттарда – консервативдик, либералдык, социалдык, маркстык бағыттарда өнүккөн. Дин жана улутчулдук да айрым партиялардын саясий-идеологиялык платформаларына кире баштаган. Улутчул, протестанттык, католиктик уюмдар консерваторлорго же либералдарга, ал эми көпчүлүк учурда социалисттерге жан тартып турушкан.

Социалисттик уюмдардын таасиринин кенейиши жана социализм идеяларынын тарай башташы менен саясий күрөштүн башкы багы-

ты да өзгөргөн. XX к. башында эркиндик менен тендик идеяларын коргошкон либералдык программалар ишке ашып, парламенттик демократия онуккон сайын, консерваторлор менен либералдардын ортосундагы саясий күреш экинчи катарга етө баштаган.

Марксизм кубаттуу жаны саясий күч катары XIX к. аягында жаралып, XX к. башында өсүп жетилди. Ал биринчи күндерден баштап эле, аракеттеги бийликтеги жана консервативдик да, либералдык да баалуулуктарга, идеологиялык жоболорго, дүйнө жөнүндөгү конумуш түшүнүктөргө оппозицияда болду. Марксизм жана социалисттик жумушчу партиялар, капитализмге альтернатива катары социализмди, социалдык адилеттүүлүккө жетишүүнү сунуш кылышты. Жумушчу табынын окүлдорунун кызыкчылыктарын билдириүүгө талаптануу менен, буржуазиялык партияларды социалисттик партияларга айлантууга, капитализмди социализм багыттарында онуктурүүгө бүткүл күч-аракеттерин жумшашты.

**Жумушчу кыймылы.** XIX к. аягында бардык индустриялар өлжөлөрдө жумушчу кыймылы көтерүлө баштаган, профсоюздар түзүлүп, алардын саны жана таасири көзкөрүнө өсүп жатты. Эмгек шарттарын жакшыртууну жана маянданы көбейтүүнү талап кылган иш таштоо кыймылы башкаруучу чөйрөлөргө олуттуу таасир этип турду. Профсоюздар либералдардын калкалоосунан баш тартышып, негизинен социалисттик партиялар менен жакындаша башташты.

**Либералдар бийликтеги башында.** XX к. башында реформаларды талап кылган социалисттик партиялар оппозицияда турушкан, реформаларды консерватордук күчтөр жүргүзүшкөн. Согуш башталар алдында консерваторлор чегинүүгө аргасыз болушуп, бийликтеги либералдар келишти. Алар же өкмөттөрдү өздөрү түзүштү, же өкмөттүк коалицияда чечүүчү күчкө айланышты. Бул өзгөрүүлөр дәэрлик бир эле мезгилде АКШда, Улуу Британияда, Францияда, Италияда ж.б. олкөлөрдө болуп оттү.

АКШда 1912-ж. президенттик шайлоодо демократтардын талапкері В. Вильсон жеңеп чыгып, мамлекеттик жөнгө салуу жана социалдык реформалар саясатын жүргүзө баштаган.

Улуу Британияда консерваторлордун узакка созулган башкаруусу XX к. бүттү. Либералдык партия парламенттик шайлоодо женип чыгып, 1906-ж. бийликтеги келди. 1910- жана 1911-ж. шайлоолордо да копчулук добуш алды. Реформалык саясатты жүргүзүүчү башкы күч катары Ж. Лойд Жорж алдыга чыкты.

Германияда консерваторлор башкы саясий күч бойдан турду. Өкмөттүк коалиция консерваторлордун либералдар же католиктик партия менен союздашуусунун негизинде түзүлүп жатты. Германиядагы либералдар өздөрү бөлүнүп-жарылып турғандыктан, социал-

демократтардын улам күчөп жаткан таасиринен чочулашып, консерваторлор менен биригүүгө умтулушту. Согуш башталганга чейин түркүтү либералдык реформаларды жүргүзэ алышпады.

**Францияда** айланасына парламенттик көпчүлүктү чогулта алган күч катары 1901-ж. түзүлгөн радикалдар партиясынын өнүтү бекемделди. 1902-ж. тартып коалициялык өкмөттөр түзүлүп (примьерлер Э. Комб, Ж. Клемансо), либералдык реформалар жүргүзүштү. Коалициялык партиялар көпкө жашай алган жок, ал эми реформалар жарым-жартылай гана ишке ашты.

**Италияда** көптөген майда партияларды бириктирген көп партияллуу система түзүлдү. 1901-ж. бийликтөр либералдык демократиялык реформа жүргүзүү программасы менен реформачылар келишти. Италиялык реформачылардын лидери Ж. Жолитти Италиянын өкмөтүн биринчи дүйнөлүк согушка чейин жана андан кийинки мезгилде да башкарып турду. Кылым башында өкмөт таянган парламентти түрдүү либералдык партиялар түзүп турган.

**Улутчулук.** XX к. башында улутчулук маанийдын осушу жана улутчулук уюмдардын таасиринин күч алғандыгы байкалды. Бирок, бул патриоттуулук идеясы же республикалык жана улуттук мамлекеттерди түзүү менен байланышкан улутчулук эмес эле. Улутчулук агрессивдүү согуштук мүнөзгө ээ болуп, улуттук жек корүүнү касташуунун чегине жеткириди. Германияда Пангермания союзу аракеттенип, пангерманизм идеологиясын – немис улутунун башкалардан жогору тургандыгын жана немистер башка элдердин үстүнөн оз бийлигин орнотуу керектигин үгүттөшкөн. Францияда улутчулук уюмдар монархияны калыбына келтирүү үчүн күрөшүшкөн. Согуштун алдында улутчулук бардык өлкөлөрдө гүлдөп, карама-каршылыкка чыгууга даяр болушкан.

**Индустриялуу өлкөлөр ортосундагы атаандаштыктын күч алыши, колониялар үчүн күрөштүн курчушу.** XIX к. аягы – XX к. башындагы капитализмдин жаны көрүнүшторунун бирин замандаштар «жаны империализм» деп аташкан.

XIX к. акыркы отуз жылында – XX к. башында индустриялуу мамлекеттердин аңчалык чон эмес тобунун ичинде жаны аймактарды басып алуу жана дүйнөнү таасир этүү чейрөлөрүнө болүштүрүү үчүн күрөш башталды. Натыйжада XX к. башталышына карата – Улув Британиянын, Франциянын, Германиянын, Италиянын, Нидерландынын, Бельгиянын, АКШнын, Япониянын, Россиянын ортосунда дүйнө аймактарын болүштүрүү аяктады.

Ошентип, XX к. баш ченинде колонияларды жана таасир этүү чейрөлөрүн кайра болүштүрүү үчүн башталган күрөш биринчи дүйнөлүк согуштун белгиси болуп калды. Испания-Америка (1898), Англия-

Бур<sup>1</sup> (1899–1902), Орус–япон (1904–1905) жана дүйнөнүң кайра бөлүштүрүү үчүн болгон башка согуштар локалдуу мунөздө – аймагы жагынан да, катышуучулардын курамы жагынан да чектелүү болгон.

Биринчи дүйнолук согушка чейин бүткүл Африканы (Эфиопия, Либерия Республикасы жана Марокконун бир бөлгүнөн башкасы) толугу менен Улуу Британия, Франция, Германия, Италия, Бельгия, Португалия жана Испания болуп алышкан эле.

Азияда баарынан чон колониялык ээлектер Улуу Британиянын, Франциянын жана Россиянын карамагында болгон. Германия менен Япония колониялуу дөөлөттердүү четтетүүгө умтулушкин.

Үстүртөн караганда, Борбордук Американын мамлекеттери, Караб бассейнинде аралдардан башкасы эгемендейдүү деп эсептелген. Куралдуу күчтөрдүн жардамы аркылуу АКШ Кубанын, Никарагуа-нын, Гватемаланын, Сальвадордун ж. б. олкөлөрдүн ички иштерине кийлигишип турган. Бирок бул региондо да Пуэрто-Рико жана Панама каналы басып алынган, канал боюнча биринчи көмөнүү 1914-ж. августта гана откон. Кошмо Штаттар бул аймакта согуштук басып алусуз эле үстөмдүк кылышкан, анткени американлык жемиш компанияларынын Борбордук Американын олкөлөрүндө аябагандай чон банан, кофе, кант камыш плантациялары болуп, портторду жана шоссе жолдорун курушуп, почта жүктөрүн ташышкан. Ошентип ал олкөлөрдүн экономикалык турмушун көзөмөлдөгөн.

Замандаштары «жаңы имперализм» деп атаган көрүнүш кандайча пайда болгон жана анын башкы себептери эмнеде? Жогорку технологияны, татаал жана кымбат техниканы пайдалануу или ишканаларга гана мүмкүн болгон. Алардын ортосунда атаандаштыктын күч алыши или корпорациялардын пайда болуусуна алып келген. Алар өз учурunda товарларды ондүрүүнү, сатууну тейлешкен. Атаандаштыкка туруштуу берүү үчүн ондүрүлгөн продукциялардын олчомун, баасын, ал тургай сатуунун жолдору жөнүндө да өзара мақулдашып алышкан.

Натыйжада, рыноктогу товардын сатылышын жана баалар жөнүндө макулдашып, ошол эле учурда өндүрүштүк өз алдынчалыкты сактап калышкан – картелдер, продукцияларды сатуу максатында бириккен – синдикаттар, продукцияны биргелешип ондүрүп жана чогуу сатуу үчүн менчиктерин бириктирген – тресттер жана кандайдыр бир монополиялык тайпаларга көзкаранды болгон или ишканалар менен тресттердин бирикмеси – концерндер пайда болгон.

<sup>1</sup> Түштүк Африкадагы англдар менен голландардын ортосундагы согуш 1902-ж. англдардын жениши менен аяктаган. Бурлар – голландиялык колониячылардын укум - тукумдары

Эгерде оноржай жана каржы корпорациялары биригип чарбасынын кайсы бир тармагына оз үстөмдүгүн орнотсо, алар монополиялык бирикмелер болуп калышкан. Коомдук турмуштун экономикалык, саясий, идеологиялык, маданий тармактарына өзүнүн үстөмдүгүн орнотуп, башка мамлекеттердин үстүнен саясий жана экономикалык көзөмөл орнотуу менен колонияларды, жаны жерлерди басып алууга умтуулган монополисттик капитализм – жаны империализм болуп саналган.

Бардык индустряялуу өлкөлөр дүйнөдөгү күчтердүн тен салмактуулугунда өздөрүнүн абалын (саясий, экономикалык, социалдык) бекемдөөгө аракеттенишкан. Германия өзүнүн күчөп бараткан экономикалык кубаттуулугуна жараشا жаны эларалык саясий абалга жетишүүгө умтуулган. Италия да колониялых ири мамлекет деген толук кандуу статус алышп, «улуу доөлөт» деп аталуу мүмкүндүгүнө жетүүгө аракеттенген.

Саясий максаттардан сырткары, «жаны империализм» саясатынын негизин түзгөн экономикалык себептер да болгон. Оноржайлару өлкөлөр үчүн чийкизаттар жана азық-түлүк керек болуп, аларды колониялых жана көзкаранды өлкөлөрдөн эбегейсиз көп алыш турушкан. Көп өлкөлөр үчүн чектелген адистешүү мүнөздүү эле: Кубада – шекер жана сигаралар, Гондураста жана Гватемалада – банан, Уругвай менен Жаны Зеландияда – эт, Бразилия менен Колумбияда – кофе жана каучук, Чилиде – жез жана селитра, Малайзияда – каучук жана коло, Индияда – чай жана пахта ж. б. Товарлардын аттары да аларды ондүрүүчү өлкөлөрдүн ылакап аттарына айланган. Көп мамлекеттердин экономикасынын агрардык-чийкизаттык мүнөзү көбүнчө сырттан, оноржайлару мамлекеттер тарабынан танууланып, биринчи кезекте ошолордун керектөөлөрүнө жана кызыкчылыктарына жооп берген.

Индустрялых мамлекеттердин товарлары сатылып өткөрүлүшү керек эле, оноржайлару ири мамлекеттер баарынан мурда товар сатылуучу жаны рынокторго ээ болууга умтуулушкан. «Жаны империализмдин» маңызы – «ашыкча жердин бир бөлүгүн ээлеп алуу», ошол эле жerde өзүнүн товарлары, компаниилары үчүн артыкчылыкты камсыз қылуу жана башка өлкөлөрдү ошондой мүмкүнчүлүктөн ажыратуу эле. Индустряялуу өлкөлөрдөн чыгып жаткан товарлардын агымы тездик менен ёсе берген. Мисалы, XX к. башында англиялык текстиль продукцияларынын 60% Индияга жана Ыраакы Чыгышка жиберилип турган. Бирок, улам көбайып жаткан товарларды колониялых өлкөлөр толук сатып ала алышкан эмес. Индустряялуу доөлөттердүн өкмөттөрү чыгарылган товарларды сатуу үчүн компанияларга, банктарга насыялар берип турушкан. Ошол товарларды дүйнөнүн алыссы булун-бурчтарына чейин жеткирүү үчүн жолдор, порттор керек эле. Алар индустрялых мамлекеттерден карызга алынган акчага курулган. XX к. башында дүйнөнүн көп өлкөлөрү онуккөн мамлекеттердин тар чейресүнө карызга батып, көзкаранды абалда калышкан.

Ошентип, индустриялык экономиканың кылым башында дүркүрөп осушу турмуш шарттарын жакшыртууга жана социалдык өнүгүүгө ынгайлуу мүмкүнчүлүктөрдү гана түзбестөн, олуттуу проблемаларды жана карама-каршылыктарды да жараткан. Аларды чечүүгө европалык өлкөлөрдүн чарк-чамасы жетпей калган. Индустриялык экономиканың өсүшүн улам жанырынкторду басып алуусуз, согушсуз элестетүүгө мүмкүн болбой калды. Натыйжада европалык дөөлөттөрдүн копчулугү индустриялык экономиканың бүткүл кубатын дүйнөнү кайра болуштуруү үчүн согушка даярдоого багытtagан. Индустриялык экономика млнодон автомобилдер менен тигүүчү машиналарды гана чыгарууга эмес, млнодон мылтыктарды жана снаряддарды да чыгарууга жарамдуу экендигин көрсөткөн. Натыйжада, массалык өндүрүш массалык кыйраткыч каражаттарды өндүрүү менен алмашылды. Дүйнө XX к. алгачкы он жылдыгында эле европалык өнүккөн дөөлөттөрдүн ортосунда боло турган дүйнөлүк согушту кооптонуу менен күтүп калды.

## Суроолор жана тапшырмалар

1. Индустриялык коомдун аныктоочу белгилери кайсылар?
2. ХХ к. башында индустриялуу өлкөлөрдүн саясий жана социалдык экономикалык өнүгүүсүндө жалпы кандай окшоштуктар жана озгешелүктөр болгон?
3. АКШнын тез өнүгүүсүндегү негизги факторду аныктағыла. 1800–1914-жж. аралыгында Европаны 50 млн адам таштап чыгып кеткен, алардын ичинен 35 млн Америкага келишкен (М. Лернер). Кандай деп ойлайсунар эмне үчүн алар АКШга көчүшкөн?
4. ХХ к. башында Германияның экономикасының тез өнүгүүсүнө эмне ебелгө болгон?
5. Картадан Франциянын колониялык ээликтөрин тапкыла. Франция индустриялаштыруу темпинен эмне үчүн артта калган?
6. Австрия-Венгрияны «курак империя» деп аташкандыгынын себебин түшүндүргүлө?
7. Австрия-Венгриянын ички жана тышкы саясатындагы багытты аныктоодо улуттук проблемалар кандай маанине ээ болгон?
8. Королдук бийлик менен демократиялык бийликтүү айкалыштырууга болобу? Италиянын мисалында талкуулагыла.
9. Эмне үчүн Улуу Британия доминиондор менен болгон мамиледе экономикалык артыкчылыгын сактап калган?
10. ХХ к. башындағы дүйнөде түзүлген негизги карама-каршылыктарды жана алардын себептерин атагыла.
11. Эмне үчүн башкы дөөлөттөрдүн ортосунда дүйнөнү биротоло бөлүштүрүү үчүн күрөш күчөп кеткен?
12. Эгерде өтө тез өнүккөн техникалык прогресс жана индустриялык экономика массалык жок кылуучу каражаттарды жана экологиялык проблемаларды пайда кылса, анын коомғо кереги барбы? Жолдошторунар менен талкуулагыла.

## § 2. Колониялык жана козкараанды олкөлөр

Салттуу коом жана колониализм, индустрىялуу өлкөлөрдүн соода-экономикасынын көнейиши. «Колония» (лат.) «жайгаштыруу, байыр алдыруу, борбордон алыс жайгашкан кыштак» деген маанини билдирген. XV к. аягынан баштап XVIII к. чейин португалиялыктар, испандар алардан кийин голланддар, англдар жана француздар улам барган сайын Азияны, Африканы, Латын Америкасын жана океандар дүйнөсүн басып алып, планетанын бардык булун-бурчтарына умтуулуп, колониялык ээликтөрүн кылым сайын көнөйтеп олтуршкан. Эгерде колониялык басып алуулар алгач жеке байлыкка, атак-данкка умтуулуу, соодага жана күл сатуудагы кызылчылыктарга байланышса, баргаи сайын байлыктарын пайда алып келүүчү капиталга айландырууга багытталган. XIX к. оноржай капитализминин колониялык басып алуучулук кылымы болгон. Колониализмдин экинчи этапы XIX к. ортосунан XX к. ортосуна чейин созулган.

XX к. башында Уллу Британиянын ээлигинде дүйнө калкынын  $\frac{1}{4}$  белүгү жашап, анын территориясы метрополиянын аянтынан 100 эсе чоң болгон. Франциянын көзөмөлүнө Түндүк жана Экватордук Африка, Индокитай кирген. XX к. ири колониялык ээликтөр Бельгияга, Голландияга, Португалияга да тиешелүү эле.

Бирок АКШ, Германия, Япония, Россия жана Италиянын индустрىялык жактан тездик менен онүгүүсү, алардын экономикалык жана аскердик жактан күчтүү борборлорго айланышы, индустрىялык деөлөттөрдүн ортосунда чийкизат булактары учун, ресурстар, рыноктор жана колонияларды болуштуруү, таасир этүү чойролер учун карама-каршылыктарды жараткан. Талаш-тартыштарды чечүүгө болгон аракеттер белүнгөн дүйнөнү кайра болуштуруү учун согуштарга алыш келген.

Колониялык саясатын европалыктар артта калган Азияга жана Африкалыктарга «цивилизациялык миссия» аткарып жатабыз деп жымсалдашкан. Ошол эле учурда Чыгыш элдери европалыктарды «жапайылар» дешкен, анткени алар жергиликтүү калкка орой жана одоно мамиле жасап, маданият байлыктарын наадандык, ырайымсыздык менен талкалаган учурлар көп болгон.

Натыйжада азиялык-африкалык, латын американалык өлкөлөрдү жана элдерди саясий-экономикалык жана маданий байланыштардын жалпы дүйнөлүк тутамына тартуу процесси алар учун оор кырдаалда өтүп, европалыктарга каршы ар түрдүү формада жүргүзүлгөн массалык чыгуулар менен коштолгон: европалык үлгүдөгү кийимдерди кийүүден ачыктан-ачык баш тартуудан куралдуу көтөрүлүштөргө чейин жеткен.

Ошентип, колониялык бийликттердин Азиядагы жана Африка-дагы иш-аракеттери карама-каршылыктуу корунуштө болгон. Бир жагынан, заманбап шаарларды, темир жана шоссе жолдорун, мектептерди жана ооруканаларды куруу түпкүлүктүү калкты учурдан цивилизациясына аралаштырып, прогрессивдүү мааниге ээ болсо, экинчи жагынан жергиликтүү калк үчүн түшүнүксүз, улуттук менталитеттине жат европалык тартиpler жана салттар алардын өз алдынчалуу маданиятынын кедерин кетирген. Ошондой эле, европалык эмес калктардын арасында миссионерлер христиан идеяларын таратышкан.

Метрополиялар колонияларда экономикалык эзүүнүн ар кандай түрлорун колдонушкан: мажбурлап иштетүү, айрым жерлерде кулчулукка сатуу сакталып калган. Европага алып чыгып сатуудан эзүүчүлөргө эбегейсиз көп пайда берүүчү тропиктик жер-жемиш өсүмдүктөрүн (банан, кофе, пахта, жыттуу өсүмдүктөр) естүүрүшкөн. Ошол эле учурда жаратылышты коргоо боюнча чара көрүлбөй, жер байлыктарын иштетүү (кемүр, нефть, темир кендери) езгөчө күч алган.

Азия жана Африка өлкөлөрүнүн экономикалык турмушунда заманбап ишканалардын пайда болушу жана шаарлардын тышкы көрүнүшүнүн өзгөрүүсү жаны көрүнүш катары кабыл алынган. Ошого ылайык, салттуу дыйканчылык жашоо турмушунан көл үзүп, эне тилин, ата-бабаларынын динин, маданий нарк-насилиин жана салтсанааларын жарым-жартылай сактап калышкан, өздөрүнүн жергиликтүү ишкерлери жана жумушчулары жана четжактан билим алган улуттук интеллигентциянын өкүлдөрү пайда болгон.

Агартуучулук иштеринде колониялык бийликттердин тоскоолдуу көрсөтүүсүнө дуушар болгон жаш интеллигенттердин бир бөлүгү реформаларды талап кылышкан. Социалдык тенчиллик ураандарынын астында көзкарандысыздык үчүн жашыруун боштондук күрөшке етө башташкан. Улуттук кыймылдардын тарыхына кытай Сунь Ятсендин, индус Махатма Гандинин, түрк Мустафа Кемальдин жана колониализмдин зордук-зомбулугуна каршы күрөшкөн ж. б. көптөгөн тарыхый инсандардын аттары тарых барактарына жазылып калды.

**Колониялык жана көзкаранды өлкөлөрде боштондук кыймылдарынын өсүшү. Кытай.** Кылымдар тогошкон учурда Кытайдын байыркы цивилизациясы оор мезгилди башынан откөрүп жаткан эле. Бир көздердеги күчтүү, бай мамлекет 1900-ж. карата европалык дөөлөттөргө жана Японияга көзкаранды болгон бир нече аймактарга бөлүнүп кетүүнүн чыныгы коркунучуна дуушар болду. Башкаруучу Цинь династиясынын Япониянын үлгүсү боюнча өз өлкөсүн өсүп өнүктүрүүгө күдүрети жетпей тургандыгына, кытай армиясынын XIX к. аягында болгон согуштардагы женилүүлөрү айкын мисал болду. Мындан тышкary, империя өзүнүн бир катар эзелки жерлеринен (Тайвань аралы) жана көзкаранды аймактарынан (Вьетнам, Корея)

ажырады да, европалыктарга оңай эле басып ала турган жем сыйктуу сезилип калды. Ошондон улам Уллу Британия, Франция, Германия жана Россия императордук өкмөткө тен үкүктуу эмес концессиялар (чарбалык иш уюштуруу максатында чет элдиктерге белгилүү шарттар менен берилген уруксат) келишимдерин тануулай баштасты. Ал келишимдерде Европага пайдалуу кен байлыктарын ташып кетүү жана чет элдиктерге иштетүү үчүн айрым жерлерди берүү калган. Концессиялык аймактарда кытайлык мыйзамдар жана тартиптер күчсүз болуп калган. Ал жерлердеги бүткүл бийлик европалык кожоундар дайындаган башкаруучулардын колуна ёткон.

Өлкөдо европалыктар менен батышка каршы маанайда аракеттенишken кытайлык патриоттор ихэтуандардын (кытайчадан которгондо «адилемттик жана макулдашуу отряддары») ортосундагы тирешүү кандуу кагылышууга алып келди. Чет элдиктер аларды «боксёрлор» деп аташкан, анткени көтөрүлүшчүлөр Чыгыштын сырдуу магиялык кыймылын пайдаланышкандыктан, европалыктарга бокс кыймылдарын жасап жаткандай көрүнгөн. Ихэтуандардын которулушу 1899-ж. акырында немистер кожоундук кылган Шаньдун провинциясында башталган. Немистердин көтөрүлүштү басып салуу аракети ишке ашкан жок. Тескерисинче 1900-ж. жазында көтөрүлүш бүтүндөй борбордук провинцияларды кучагына алды.

Көтөрүлүшкө ошол кездеги кытай коомунун бардык катмарларынын окулдору: дыйкандар, шаар калкы, аскерлер, ал тургай, мамлекеттик төбөлдөр жана жер ээлери да кошуулуп кетишкен. Көтөрүлүшчүлөр европалыктарды жана христиан-кытайларды олтүрүшүп, алардын үйлөрүн жана чиркөөлорүн талкалап, темиржолдорду жана телеграф линияларын бузушкан. 1900-ж. борбор калаа Пекиндин езүндо боксёрлор чет элдик дипломаттар жашаган элчилер шаарчасын курчап алышкан. Европалыктардан, япондордон жана американалыктардан турган бириккен отряддардын ез убагында жардамга жетип барышы гана курчоодогуларды олумдөн сактап калган.

1900-ж. аягында – 1901-ж. башында императордун жесири Цы Си башында турган чон кызматтардагы төбөлдөр колдоо көрсөткөнүнө карабай ихэтуандардын кыймылы женилип калды. Кытайдын чыгыш аймактарында жайгашкан баскынчы отряддар «көтөрүлүшчүлөр менен байланышы бар» деп шектенген жергилиттүү калкты аёосуз жазалашкан, элдик ыйык жайларды талап-тоноо, ерттөө адаттагы көрүнүшкө айланган. Өлкөдө коркунучтуу кырдаал пайда болгон. Борбордук бийлик



Кончы Цы Си (1835–1908)



Сунь Ятсен  
(1866-1925)

начарлап, көпчүлүк аймактарда кытайлар «дениз артынан келишкен шайтандар» деп атаган европалыктар көжөюндүк кылып калышкан. Эбегейсиз чон сырткы карызы байыркы империяны батышка көзкаранды кылган.

Реформаларды жогортон жүргүзүүгө болгон кезектеги аракет майнаштуу болгон жок. Ошол эле учурда өкмөттүн өлкөнү кризистен алыш чыгууга жөндөмсүз экендигине кыжырданышкан кытай интеллигенттери жашыруун улуттук-боштондук уюмдарын түзүштү. Алардын ичинен эн ириси тажрыйбалуу революционер, доктор Сунь Ятсен башында турган «Кытайдын кайра жарапалуу союзу» болгон. Ал Цы Синин бийлигине каршы күрөштө үч ураан: улутчулук-чет элдик көзкарандылыктан бошонуу, таза кытай бийлигин орнотуу; демократия-монархиялык түзүлүштү жооп, республиканы орнотуу; элдин жыргалчылыгы – жерге болгон тен укуктуулук, элге мамлекет тарабынан социалдык жардам берүү маселелерин көтөргөн.

1905-ж. Сунь Ятсендин жетекчилиги астында бир нече революциялык жана улуттук уюмдар биригишкенден кийин, Кытайдын айрым аймактарында өкмөткө каршы чыгуулар болуп оттү. Чет элдик импералисттер өлкөнү таасир этүү чойресүнө болүүнү уланта беришкен. Натыйжалада элдин кенири болгүгүнүн кыжыры келип, улуттук буржуазиянын да нааразылыгын пайда кылган. 1911-ж. Ухан шаарында революция башталган. Көтөрүлүш бүткүл өлкөнүн аймагын кучагына алган. Бийликтеги династияны кулатууга ынгайлдуу шарттар түзүлген.

Маньчжур бийлиги армияда кенири белгилүү генерал Юань Шикайга революциялык кыймылды басуу сунушу менен кайрылды. Генерал Юань Шикай өзүнүн диктатурасын орнотуу үчүн түзүлген ынгайлдуу кырдаалды пайдаланууну көздөдү.

1911-ж. 29-декабрда Сунь Ятсен эмиграциядан кайтып келген. Революциялык провинциялардан конференцияга келген делегаттар өлкөдө Республиканы жарыялап, Нанкин шаарында өкмөт түздү. Бирок өлкөнүн ыдырашына жол бербөө үчүн Сунь Ятсен өз ыктыяры ме-



Кытайдын президенти  
Юань Шикай

нен жогорку бийликті Юань Шикайга өткөрүп берди. Ал 6 жаштагы ақыркы Кытай императору Пу Ииндін атынан анын энесин тақыдан баш тартууга мажбурлады. Өлкөде конституция кабыл алдынып, борбор калааны Пекинге кеторуу жөнүндө чечим кабыл алған. Генерал Юань Шикай 1916-ж. каза болгонго чейин президенттик кызметтә турган. Кытайда улуттук, антионархиялық революция женип чыкты.

**Иран.** Иран XIX к. аягында – XX к. башында Чыгыштагы ири мамлекеттердин бири болгон. Экономикалық жактан денгээли төмөн экендигине карабай, бул олкө өзүнүн стратегиялық (нефть запасы) абалы боюнча европалық деөлөттөр үчүн өзгөчө маанигө ээ эле. Бул жерде Россиянын, Улуу Британиянын, Франциянын жана Германиянын кызыкчылыктары кагылышып турган. Алардын ар бири Иран менен экономикалық жана аскердик мамилелерин өнүктүрүүгө умтулган. Бул кырдаал рыноктун калыптанышына, жергиликтүү майдада өнөржайдын жааралышына өбөлгө түзгөн. Ошол эле учурда олкодо феодалдык мамилелер сакталып, ал аграардык тармакта (сектордо) озгөчө сезилген.

Ири жер ээлеринин чексиз бийлиги жана мамлекеттик кызметкерлердин паракорчулукка батышы Ирандын калкынын ансыз да оор абалын ого бетер начарлаткан. Өнөржайынын негизги тармагы болгон килем чыгаруу жана текстилде жалданма жумушчулар, алардын катарында аялдар жана балдар иштешкен. Алардын эч кандай укуктары болгон эмес. Иш күнү 14–16 saatka созулуп, маяналары батыш европанын жумушчуларына караганда 10–15 эсе аз эле. Толугу менен чет элдиктерге көзкаранды шахтын өкмөтү жооптуу кызматтарга тигил же бул батыш европалык мамлекеттин окулдорун дайындалган. Өлкөдөгү кырдаалга коомдун кенири катмары нааразы болгон.

1905-ж. декабрда дыйкандардын, колонерчулөрдүн массалык көтөрүлүшү башталды. Жергиликтүү дин кызматчылары олкө башчысын «Иранды чет элдиктерге сатып жиберди жана паракорчулуктун келип чыгышына жол койду» деп күнөөлөп, шахка каршы жигердүү үгүт иштерин жүргүзүшкөн. Бийлик күч менен басууга аракеттенгендигине карабай, толкундоолор бүткүл өлкөдө улантылып, 1906-ж. 5-августта шах Мухаммед Али парламентти – межилисти чакыруу жөнүндө жарлыкка кол койду. Межилис кабыл алган конституция шахтын бийлигин жана укутун чектеген. Ошондой эле мыйзам тарабынан өтө жогорку мүлкө чек коюлду.

Нааразычылык толкунун басууга болгон бийликтин аракеттери анча-мынча болсо да ишке ашты. Бирок, Тавризде, Гилянда көтөрүлүшчүлөр түзгөн өздөрүнүн бийлик органдары пайда болгон. 1909-ж. биринчи жарымында Иранда революциялық кыймыл күчөп, июлдүн башында көтөрүлүшчүлөр Тегеранды ээлешти. Шах Мухаммед Али

Россиянын әлчилигине кире качты. Курамына межилистин мурдагы депутаттары, ири буржуазиянын жана жер әзгеринин өкүлдөрү киргендегоче кенеш шахтын кулатылгандастыгын жарыялады. 1909-ж. ноябрда бийликтекке келген жаңы шах Ахмед II межилисти чакырды.

Ирандагы қырдаал кооптуу бойдон калып, негизин жергиликтүү буржуазия, мамлекеттик қызметчилердин бир бөлүгү, дин өкүлдерүү жана дайкаандар менен интелигенциядан чыккан козголончулар түзген бийликтин күчтерүү бир кылка болбой, алардын ортосунда олуттуу карама-каршылыктар кала берген. 1911-ж. декабрда кезектеги мамлекеттик төнкөрүш, Ирандагы революциялык окуяларды аягына чыгарды. Канткен менен 1906-1911-жж. болуп өткөн коомдук саясий өзгөрүүлөр, конституциянын кабыл алынышы жана парламенттин түзүлүшү бул өлкөнүн келечектеги өнүгүүсү үчүн маанилүү болгон.

**Түркия.** Осмон империясы үчүн XIX к. аягы – XX к. башы алсыздануунун мезгили болду. Анын аймактык ээликтери Алдынкы Азия, Балкан, Жакынкы Чыгыш жана Түндүк Африка региондорун камтып турган. Осмон империясына баш ийген элдер жигердүү улуттук-боштондук күрөшүн жүргүзүшкөн. Аймагы көн болгон элэт жерлериндеги кеторуулуштор мамлекеттин экономикасын жана саясий абалын алсызданткан.

XX к. башында экономиканын артта калуусу менен шартталган кризис тынымсыз кайталанып турган. Мамлекеттик жогорку башкаруучу султан башында турган чексиз бийликт түзүлгөн қырдаалга, өлкөнү жанылоо талаптарына жооп бере албай калган. Айыл чарбасында жана оноржайында жаңы социалдык катмар – түрк буржуазиясы калыптана баштаган. Ошол эле учурда буржуазиянын арасында түрк эместердин саны да абдан көп эле, офицердик корпустун ролу да жогорулай берген.

1900-1907-жж. султан үстүртөн, женил-желпи реформаларды жүргүзүүгө аргасыз болгон. Ал реформалар салыктын оордугун же ништедүүгө, калктын жалпы катмарынын укуктарын көнөйтүүгө бағытталган эле. Бирок мамлекеттик түзүлүш жана башкаруунун абсолюттук формасы өзгөрүүсүз кала берген. Ошол эле учурда осмон коомчулугунда султандын жана ал дайындалган төбөлдердүн чексиз бийлигин чектөө жөнүндөгү талаптар коюла баштаган.

Түрк жана түрк эмес буржуазиядан, аскердик адамдардан, интелигенциядан турган саясий каршылаштар чет өлкөлөрдө бир нече партияларды жана бириммелерди түзүшүп, Абдул Хамиддин бийлигине каршы биргелешип күрөшүү, аны кулатуу жана 1878-ж. Конституцияны калыбына келтирүү боюнча аракет кыла башташкан. Кыймылга жетекчи болгон негизги саясий уюм – «Биримдик жана прогресс» деп аталган коомдун курамына офицерлер жана буржуазиянын өкүлдөрү киришкен. Жаш түрктөр деп аталган анын мүчөлөрү

1908-ж. июляда аскерлер арасында даярдыкты жана үгүт иштерин ийгиликтүү жүргүзүшкөндөн кийин, көтөрүлүштүү башташкан. Түркиянын Европа болүгүндө болуп өткөн окуялар убактылуу келишимдерге барууга аргасыз кылды. Көтөрүлүштүн очогун талкалоого аракет жасаган Абдул Хамид алардын кысымынын на-тыйжасында 1908-ж. 24-июлда консти-туцияны калыбына келтириүүгө аргасыз болгон.

Парламенттик шайлоодон кийин жаш түрктөрдүн өкмөтү түзүлдү. Социалдык тармакта алардын аракеттери ондуу өзгөрүүлөргө алыш келген жок. Султан улуттук маселе боюнча берген убадаларын да аткарган жок, тескерисинче, улуттук азчылыкка каршы багыт жүргүздү. Абдул Хамиддин тарапкерлери Улуу Британиянын колдоосуна таянышып, 1909-ж. 13-апрелде төнкөрүш уюштуруп, чексиз бийлиktи калыбына келтиришкен. Көп узабай козголон талкаланып, Абдул Хамид бийликтен кулатылган. Анын ордун жаш түрктөрдүн көзөмөлүндөгү султан Мехмед V Решад ээлеген. Жаңы бийлик тарабынан жүргүзүлгөн реформалар парламенттин ролун бекемдеөгө, армияны кайра түзүүгө жана чет элдик инвестицияларды тартууга багытталган. 1913-ж. жаш түрктөр кайрадан мамлекеттик төнкөрүш уюштурушкан. Алар султаанды өздөрүнүн бийлигинин коргөзмөсү катары сактап, иш жүзүндө жеке бийлигин орнотушкан.

Тышкы саясатта жаш түрктөр Үчтүкөр биримдигине кирген мамлекеттер менен жакындашуу багытын көздөп, Германия менен активдүү кызматташып, немистерди Россияяга каршы союздаш катары көргөн.

**Мексикадагы революция.** XX к. башында Мексика олуттуу саясий кризисти баштай кечирип жаткан эле. 1877-ж. бери Мексиканы башкарып келе жаткан генерал Порфирио Диастын согуштук диктатуrasesи жүргүзгөн саясат олкөнү социалдык жарылууга алыш келди. Ал башкарған отуз беш жылдын (1876–1911) ичинде Мексиканын АКШга жана европалык доолётторго болгон көзкарандылыгы кескин күчөдү, жашоо денгээли көз көрүнөө томендөдү. Айрыкча дыйкандардын абалы оор болуп, алардын арасында дайыма толкундоолор чыгып турду. Кээ бир аймактарда дыйкандардын куралданган отряддары пайда болуп, алар жерлерди жана помещиктердин короо жайларын басып алыш жатышты. Шаарларда иш таштоолор кобойуп кетти.



Султан Абдул Хамид II

1910-ж. еткөн кезектеги президенттик шайлоодо либералдык буржуазия озүнүн талапкери катары Франсиско Модерону көрсөттү. Бирок Диас Модерону төнкөрүш даярдады деп күнөөлөп, аны АКШ-га качып кетүүгө аргасыз кылган. Натыйжада шайлоодо диктатор женишке жетишкен. Модеро АКШда журсө да, мексикалыктарды куралдуу көтөрүлүшкө үндөөсүн токтоткон эмес. Көтөрүлүш 1910-ж. ноябрда башталды. Ал тургай, көтөрүлүшкө айрым аскер болуктору да катышышкан, бирок анын негизги күчүн Эмильяно Сапата жана Франсиско Вилья башында турушкан дыйкандардын күчтүү армиясы түзген. Бул армиялар түштүктөн жана түндүктөн жүрүшкө чыгышып, олконун борбору Мехикону көздөй женошкен. Коркуп кеткен диктатор чет өлкөгө качып кетип, дыйкандардын армиялары 1911-ж. июнда Мехикого киришкен. 2-октябрда Модеро олконун президенти болуп шайланган.

Бирок эл арасында абдан белгилүү болуп калышкан Сапата менен Вилья адегенде Модерону колдошсо да, кийинчөрөк анын жер маселесиндеги чечкинсиз саясатына нааразычылык билдире баштاشты. Ошол эле учурда Модерого карши реакциячыл күчтөр чыгышып, 1913-ж. февралда мамлекеттик төнкоруш жасашты. Бийликке генерал Уэрта келди да, Модерону жана анын бир нече министрин аттырып салды.

Ушунун баары массалык каршылық көрсөтүү толкунун жараткан. Сапата менен Вильянын армиялары эми биргэ аракеттенип калышты. Мындан тышкары, ири жер ээси В. Карранса башында турган үчүнчү армия пайда болду. Каррансаны буржуазия жана помещик-либералдар колдошту. Көтөрүлүшчүлөр қайрадан борборду көздөй жүрүштөрүн башташты. Дал ушул учурда, Уэртанын англиялыктар менен жакындашып баратканына чочулаган АКШ, бул чырчатацка кийилигише баштады. 1914-ж. апрелде Веракрус шаарына американлык десант түшүрүлдү. Карапайым Сапата менен Вилья американлыктар Уэртаны кулатууга жардам беришет деп ойлоп, десанттардын түшүрүлүшүн колдошкон. Карранса бул баскынчылыкка чекиндүү наразылык билдириди, натыйжада олкөдө анын кадыр-баркы кескин түрдө көтөрүлүп кетти. 1914-ж. июлдө көтөрүлүшчүлөрдүн армиясы борборду курчап, Уэртанын диктатурасы кулады. Карранса өзүн президент деп жарыялады, бирок анын Сапата жана Вилья менен болгон мамилелери чиеленишип кетти. Мынрай кырдаал кийинчөрөз куралдуу күрөшкө алыш барды. 1917-ж. башында өкмөттүк аскерлер дыйкандар армияларын талкалышты. Бир аз убакыттан кийин Сапата, андан соң Вилья жалданма киши елтүргүчтөрдүн колунан каза болушкан.

1917-ж. 31-январда Мексикада буржуазиялык конституция кабыл алдыны. Анда улуттук өнөржайга артыкчылық берүү менен өнүктүрүү, акырындык менен ири жер ээлөөчүлүктүү жоюу, эмгекти мыйзамдаштыруу жаатында маанилүү чараптар караплан. Демократиялык конституция 1910-ж. башталган мексикалыктардын күрөшүнүн жыйынтыгын чыгаргандай болду. Жалпысынан бул окуяларды ички мазмунуна жараша Мексикадагы 1910–1917-жж. буржуазиялык-демократиялык революция деп мүнөздөөгө болот. Бул революция өлкөнүн индустриялык цивилизациянын дооруна биротоло киргендигин белгилеген.

## ?

### Суроолор жана тапшырмалар

1. Европалыктардын колониялык басып алуучулук кысым саясатын кайча этапка болсо болот?
2. Эмне үчүн XIX к. өнержай капитализминин колониялык басып алуучулугунун башталышы болгон?
3. Колониялык көзкарандылык Азия, Африка жана Латын Америка өлкөлөрүнүн экономикасына, социалдык абалына, саясатына жана маданиятына кандай таасир тийгизген? Он жана терс жактарынан мисалдарды көлтиргилеме.
4. XX к. башындагы Кытайдын экономикалык жана саясий абалына муноздеме бергиле.
5. Ихэтуандардын көтерүлүшү эмне үчүн женилип калган?
6. Эмнеге реформа үчүн аракеттердин баары ишке ашкан эмес?
7. Эмне үчүн экономикалык жактан артта калгандыгына карабастан Европа дөөлөттерүү Иранга кызыгышкан?
8. "Жаш түрктер" кандай максатты көздөшкөн? Азия өлкөлөрүндөгү жана Мексикадагы улуттук-боштондук күрөштөрдү мүнөздөгүлө.
9. Сидердин оюнарча күрөштүн кайсы түрү натыйжалуу?
10. Бул өлкөлөрдүн саясий жана экономикалык артта калуусунун себептерин талкуулагыла.
11. Алардын руханий маданияты, диний окуулары, цивилизациялык баалуулуктары артта калган деп айтуунун жону барбы?

### § 3. Россия империясы XX к. башында

Россия империясынын аймактык жана административдик белгүнүшүү. XX к. башында Россия империясы аймактык жактан куралып бүткөн. Анын курамына Балтика бою, Украинанын он жээги, Белоруссия, Польшанын бир бөлүгү, Финляндия, Бессарабия, Түндүк Кавказ жана Закавказье, Казакстан жана Орто Азия кирген. Андан сырткары Бухара эмирилгү жана Хива хандыгы Россияга вассалдык көзкарандылыкта болгон. 1914-ж. Россиянын протектораттыгына Уранхай крайы (Тыва) еткөн. Жеринин өлчөмү 22 млн чарчы км<sup>2</sup>

түзүп (кургак жердин 16,8%), дүйнөдө Улуу Британиядан кийинки экинчи орунда турган.

Өлкөнүн аймагы губернияларга жана облустарга бөлүнгөн. 1914-ж. Россия империясында 81 губерния жана 20 облус болгон. Губерниялардын жана облустардын бир болугү генерал-губернаторлуктарга (Варшава, Иркутск, Киев, Москва, Амур бою, Степной, Түркстан жана Финляндия генерал-губернаторлуктары) бириктирилген.

Россия империясы XX к. башында бардык бийликтүү императорго тиешелүү болгон мурастык монархия бойдон калган. Мамлекеттик кенеш падышанын алдындагы кенеш берүүчү орган болгон. Көзөмөлдөөчү жогорку орган – Сенат болуп саналган. Ички иштер министрлигинин карамагына өлкөнүн бардык полиция башкармалыгындағы мекемелер кирген. Өкмөт иштерин **Министрлер комитети** башкарған. Бардык министрлер түздөн-түз падышага баш ийген.

**Саясий системасы.** XIX–XX кк. аралыгында Россияда патриархалдык мамилелерди жана капитализмдин жаңы формаларын, падышанын катаал бийлигин жана өнүгүп бараткан социал-демократиялык кыйымылды, сабастыздыкты, дайкандардын басмырланышын жана маданияттын онүгүшүн байкоого болот эле. Европада мамлекеттик бийликтүү парламентаризм жана шайлоо багытын көздөй өнүгүп баратса, Россия империясы жеке бийликтин акыркы таянычы болуп, падышанын бийлиги эч кандай шайланган органдар менен чектелген эмес. Падыша жеке бийликтөө ээ болуп, бардык жашоочулар анын букаралары болуп саналышкан. Ал мыйзам чыгаруучу, аткаруучу жана соттук жогорку бийликтүү ээлеп турган.

Жергилиттүү башкарууну жер-жерлерде падышанын өкүлдору деп эсептелген, колунда эн жогорку бийликтүү укугу бар, бирок Ички иштер министрлигине баш ийген губернаторлор жана генерал-губернаторлор жүргүзүшкөн. Алар императордук династиянын ишенимдүү адамы катары анын чийгөн сыйыгынан чыкпай, идеологиясын тараттуучу да болушкан.

Өлкөдө өкүлчүлүк мекемелери жана демократиялык эркиндик дээрлик болгон эмес. 1892-ж. жарыяланган Россия империясынын Мыйзамдар жыйнагында «жеке бийликтүү чексиз болуп эсептелет» деп белгиленген.

Орус падышасы  
Николай II Романов



**Россиянын экономикалык өнүгүүсү.** Россиянын маанилүү өзгөчөлгүүтүгү экономикасында мамлекеттик сектордун эбегейсиз чон роль ойногондугу болгон. Анын чордонун согуштук индүрүшкө адистештирилген мамлекеттик заводдор түзгөн. XX к. башында 30га жакын ири заводдор мамлекет тарабынан каржыланган. Алардын арасынан Тула, Ижевск, Сестрорецк, Обухов, Ижор заводдорун атоого болот.

Бул заводдордун буюртма берүүчүсү да, сатып алуучусу да мамлекет болуп, аны мамлекеттик тебөлдөр башкарышкан.

Андан сырткары мамлекетке темиржолдордун учтөн эки болугу, эбегейсиз жер аянты, токойлуу жерлер, почта жана телеграф байланыштары тиешелүү болгон.

Мамлекет жеке ишканалардын бардык чейрөсүнө жигердүү кирип, темиржол курулуштарына, кара металлургиянын, көмүр оноржайынын өнүгүүсүнө салымын кошкон. Өкмөт бааны зордук жолу менен жөнгө салып турган эн жогорку бажы төлемдөрүн коюу менен, Россиянын өнержайын атаандаштыктан коргоону камсыз кылган. Мамлекет жеке фирмаларга, компанияларга мамлекеттик буюртмаларды берип, аларга Мамлекеттик банк аркылуу насыя акчаларды берип турган.

Россия банктарынын өнөржайды каржылоого кириүсү банк капиталы менен өнөржай капиталынын биригишине жана каржы капиталынын пайда болуусуна алып келген.

Ошол эле учурда орус экономикалык турмушунун бүтүндөй катмары жаңылануу зонасынан сыртта калган. Фабрика-заводдук ири оноржай алдынкы орунду ээлегендигине карабастан, майда өнөржайы орус экономикасында бекем орун алган эле. Курулуш, тигүүчү, тери ийлоөчү, отүк ондоочу, нан бышыруучу ж.б. 150 мин майда ишканаларда 600 мин майда колөнерчүлөр иштешкен. Алар жылына 700 млн сомдук продукция чыгарышчу, ал эми кышында ишсиз калган, 3,5-4 млн дыйкан (көпчүлүгү кыштактын жашоочулары) устаканаларда иштеп, алардын санын толукташар эле.

XX к. башында Россиянын эбегейсиз аймагында 20 млндон ашуун дыйкан чарбалары жана 130 мин помещиктик зэликтөр болгон.

1909-ж. узакка созулган экономикалык депрессия аяктап, өнөржай дүркүрөп өсө баштаган. Ошол учурдагы Россияны орточо өнүккөн капиталисттик өлкөгө кошууга болот болчу. Анткени, Россияда эн эле артта калган жер ээлеөчүлүктү, отө жапайы кыштактарды жана алдынкы оноржайдын каржы капиталы менен айкалышканын көрүгө болот эле.

**Россиядагы көп партиялуулуктун өзгөчөлүктөрү.** Саясий агымдар жана саясий партиялардын түзүлүшү. Саясий партия – бул элдин белгилүү бир бөлүгүнүн кызыкчылыгын көздөгөн жана мамлек-

кеттик бийликті женип алуу менен мамлекеттін ички жана тышкы саясатына катышууга умтуулган пикирлеш адамдардын уюмдашкан тайпасы болуп саналат.

ХХ к. башындагы бардык саясий партияларды Россиянын келчегин эмнеден көргөндүгүнө карап социалисттик, либералдык, монархиялык тайпаларга бөлүүгө болот эле.

Алгачкы социалисттик партиялар революцияга чейин эле пайда болуп, улуттук жана социалисттик багытты карманышкан. Либералдык жана монархиялык партиялар революция жылдарында түзүлгөн. Революциялык-социалисттик багыттагы көптөгөн уюмдардын арасынан жалпы россиялык ири партияларды Россияның социал-демократиялык жумушчу партиясын РСДЖП (б) жана социалист-революционерлер (эсерлер) партиясын бөлүп көрсөтүүгө болот.


1903-ж. РСДЖПнын II съездинде партиянын программасы жана жобосу кабыл алынып, уюмдашуу жагынан калыптануусун аяктаган. Партиянын программасы эки болуктөн турган. Биринчи бөлүгү (минимум программасы): буржуазиялык-демократиялык революцияны ишке ашыруу, падышаны кулатуу, демократиялык республиканы орнотуу, жалпы шайлоо укугу жана демократиялык эркиндик, жергилиткүү өзүн-өзү башкараруу, улуттардын өз тагдырын өзү чечүү укугу жана алардын төн укуктуулугу, 8 сааттык жумуш күнү, жумуш убактысынан ашыкча иштөөнү жана жазаналарды алып таштоо милдеттерин чечүү.

Экинчи бөлүгү (максимум программасы): пролетардык революциянын женишин ишке ашырууну, коомду социалисттик кайра куруу үчүн пролетариат диктатурасын орнууну көздөгөн.

Программалык, езгөчө жоболук маселелерди талкуулоо учурунда В. И. Ульянов (Ленин) башында турган радикалдык жана Ю. О. Цедербаум (Л. Мартов) жетектеген реформачыл агымдардын ортосунда олуттуу пикир келишпестиктер келип чыккан.

В. Ульянов өз укуктары үчүн күрөштү саясий күрөш менен кошо алып бара турган, жумушчулар мүчө болуп кире ала турган, марксыйк партия түзүү керек деп эсептеген.

**Ульянов (Ленин) Владимир Ильич (1870–1924)**  
Симбирск губерниясында училищанын директорунун үй-бүлөсүнде туулган. 1887-ж. Казан университетинин юридика факультетине тапшырып, декабрда студенттик башаламандыкка катышкаандыгы үчүн университеттен чыгарылып, Казандан айдалган. 1891-ж. Петербург университетине тапшырган, бирок ошол жылдары профессионал революционер болууну чечет. 1895-ж. Плехановдун «Эмгекти боштондукка чыгаруу»



В.И.Ленин (Ульянов)

тобу менен байланыш түзүп, сентябрда Петербургда «Жумушчу табын боштоңдукка чыгару күрөшүүгү союзу» деп аталган маркстык уюмду уюштуруулардын бири болгон. 1895-ж. камакка алышып, 1897-ж. Сибирге сурғынго айдалган. 1900-ж. июляда чет өлкөгө кеткен. Эмиграцияда жүргөндө Россиядагы социал-демократиялык жумушчу партиясын уюштуруу жана анын II съездин чакыруу боюнча демилгечи болгон.

Маркстык кыймылдын өнүгүшүнүн олуттуу этапы болуп 1900-ж. декабры эсептелет. Анда Г. В. Плеханов, П. Б. Аксельрод, В. И. Засулич, Л. Мартов жана В. И. Ульянов-Ленин (В. И. Ульянов бул псевдонимди 1901-ж. тартып колдоно баштаган) Мюнхенде «Искра» деп атаган жаны гезитти чыгара башташат. Кеп өтпөй В. И. Ульянов ага башкы редактор болуп, макалаларында партияны уюштуруу боюнча өзүнүн концепциясын иштеп чыгат. 1902-ж. В. И. Лениндин «Эмне кылуу керек?» деген эмгеги жарыкка чыгып, анда Ленин өзүнүн революциялык стратегиясынын башкы багыттарын көрсөткөн. Ленин партия профессионалдардан туруп, катуу тартипте борбордоштурулушу керек деп баса белгилеген. Бул концепция 1903-ж. Россиянын социал-демократиялык жумушчу партиясынын адегендө Брюсселде, кийин Лондондо откөн II съездинде большевиктерге жана меньшевиктерге бөлүнүүсүнө алыш барды. Съездде добуш берген делегаттардын пикирлери негизги маселе боюнча кайчы чыккан.

Меньшевиктер батыш европалык демократиянын тажрыбасына таянып, партияга кириүгө калктын бардык катмарына жол берүү керек, анда ар түрдүү көзкарапштар жана пикирлер жана шашоого тийиш, Россияда башталган революция мунөзү боюнча буржуазиялык болгондуктан, анын гегемондук ролу буржуазияга таандык болот деп эсептешкен. Меньшевиктер пролетариатты буржуазиянын союздашы катары көрүшкөн, ал эми дыйкандарды феодалдык коомдун калдыгы болгон эскичил күч катары карашкан.

Ленин жана анын жактоочулары партия катуу тартиби бар, жабык, жашыруун, азчылыктын көпчүлүкө баш ийүүсү зарыл болгон уюм болууга тийиш деп эсептешкен. Большевиктер Россияда революция буржуазиялык-демократиялык мүнөздө болсо да, анын гегемону жана кыймылдаткыч күчү пролетариат болуп саналат, ал эми дыйкандар анын союздашы болууга тийиш, орус буржуазиясы падыша менен тыгыз байланышта болгондуктан, революцияга каршы күч болот деп эсептешкен. Большевиктер куралдуу көтөрүлүш аркылуу падышалык бийликтин ордуна пролетариат диктатурасын орнотууга умтулушкин.



Л. Мартов  
(Ю. О. Цедербаум)

РСДЖП өзүнүн курамы боюнча пролетардык-интеллигенттик болуп, көп улуттардан турган. 1907-ж. партиянын большевиктик катында 46 минге жакын мүчесү болсо, меньшевиктердин саны 100 минден көбүрөөк болгон.

**Социалист-революционерлер (эсерлер) партиясы.** 1901–1902-жж. народніктердин ийримдеринен келип чыккан социалист-революционерлер (эсерлер) партиясының бир уюмга биригүүсү аяктады.

Эсерлер элди революцияга даярдоону өздөрүнүн негизги милдети деп жарыялашты. Алар орус буржуазиясын большевиктер сыйктуу эле реакциялык күч деп эсептешкен. Эмгекчи элди өздөрүнүн социалдык базасы катары карашып, ага пролетариатты, дыйкандарды, интеллигенцияны, окуучу жаштарды кошушкан. Менчикти тартып алып, коомдоштурууну жана коомду жамааттык (общиналык) негизде кайра түзүү керек деп, революцияны жана революциялык диктатураны жакташкан.

Эсерлердин программасында борбордук орунду агрардык маселе эзлеген. Алар бүткүл жерди ким иштетип жатса, ошолорго берүү жөнүндөгү идеяны көтөрүп чыгышкан. Алар улуттардын өз тагдырын өзү чечүү ураанын биринчи болуп көтөрүшкөн.

Эсерлер күрөшүү каражаты катары жеке террорду тандап альшкан. Алар аны элди революциялаштыруу жана өкмөттү коркутуу үчүн зарыл деп эсептешкен. 1905–1907-жж. эсерлер 204 террордук операцияларды жүргүзүшкөн. Ошондон тартып өлкө абдан кооптуу террорчулук аракеттер коркунучунда калган. Бул партиянын өзөгүн мугалимдер, инженерлер, агрономдор, ветеринарлар, врачтар түзүшкон. 1905–1907-жж. алардын саны 50–65 мин адам болгон.

**Кадеттер партиясынын түзүлүшү.** Октябрдагы Бүткүл россиялык саясий иш таштоо күч алып турганда, 1905-ж. 12-октябрда Россиядагы биринчи ачык саясий партия – Конституциялык-демократиялык (кадеттер) партиясынын Уюштуруу съезди ачылды. Анын Борбордук Комитетинин курамына 11 ири помещик, интеллигенциянын 44 өкүлү киргөн. Алардын саясий идеалы – жалпы шайлоого укуктуулуктун негизинде конституциялык түзүлүштү орнатуу болгон. Алар өздөрүнүн союздаштарын ушул принцип боюнча тандашкан.

Кадеттердин программасы төмөнкү талаптарды камтыган:

– бардыгы мыйзам алдында бирдей, катмарларга белүүнү алып таштоо, дин эркиндиги, саясий эркиндик, жеке көрт башына колтийбестик, чет өлкөгө чыгууга жана ары-бери кечүүгө эркиндик, жергиликтүү тилдерди орус тили менен бирдей, эркин өнүктүрүү;

– жумушчу союздарга эркиндик берүү, иш таштоого укуктуулук, 8 сааттык жумуш күнү, балдардын жана аялдардын эмгегин коргоо, жумушчуларды камсыздандыруу ж. б.

Партиянын лидери П. Н. Милюков болгон. Кадеттер өздөрүнүн программасын окметкө Дума аркылуу ачык кысым корсotуү менен ишке ашырууну көздешкөн.

Партиянын чордонун университеттердин окутуучулары, интеллигенция, врачтар, адвокаттар, мугалимдер, кызматкерлер түзүшкөн. Ошондой эле аларга батыштык маанайдагы буржуазия, либералдык помещиктер да мүчө болушкан. Түрдүү булактарга караңда, 1905–1907-жж. бул партиянын мүчөлөрүнүн саны 50 минден 100 мингеге жеткөн.

Либералдык кыймылдын консервативдик канатында «17-октябрь Союзу» (октябрчылар) партиясы болгон. Октябрчылардын I съезди 1906-ж. февралда Москвада чакырылган. Анда партия ачык уюм катары расмий таанылган. 1906-ж. октябрда анын Борбордук комитетинин тәрагасы болуп А. И. Гучков шайланган.

Октябрчылар 17-октябрдагы падышалык Манифестти Россиянын тарыхындагы бурулуш учур катары баалашкан. Өздөрүнүн башкы максатын алар «куткаруучу реформалардын жолу менен бараткан екмектө жардам берүү» деп жарыялашкан. «17-октябрь Союзунун» программы Россия мамлекетинин биримдигин жана болунбастыгүн, «анын тарыхый калыптанган унитардык мунозүн» сактап калуу талабы менен башталган.

Октябрчылар партиясы 8 saatтык жумуш күнү талабын койгон эмес, орус жумушчулары анызы да абдан көп дем алышат, ошондуктан 8 saatтык жумуш күнү негизги маселе эмес деген пикерди айтышкан. Октябрчылар мамлекеттик маанидеги ишканаларда иштешкен жумушчулардын иш таштоо укуктарын чектешкен.

Партиянын социалдык курамы да бирдей болгон эмес. Ага ири, негизинен москвалык соода-өнөржай жана каржы буржуазиясы, помещиктер тартылышкан. 1906-ж. партиянын саны 50–60 мин адамды түзгөн.

**Монархиячылар.** Монархиячылардын катарына «эзелки орус башатын» калыбына келтирүү жана бекемдөө талабын койгон көптөгөн уюмдар жана ончул партиялар кирген. Алар өздөрүн бийлик эсси падышаны революциялык кол салуулардан коргоочуларбыз деп жар салышып, бардык кыймылдар учун жалпы болгон «Россия орустар учун! Падыша жана Ата Мекенге ишеним учун! Православие, Жеке бийлик жана Эл! Жоголсун революция!» деген ураандарды жарыялашып, башаламандыктарды уюштурушкан.

Мисалы, 1905-ж. октябрдагы башаламандыкта 1622 адам өлүп, 3544 адам жарададар болгон. Монархиячылар өздөрүн «кара жүздүктөр» деп аташкан.



П. Н. Милюков

Бирок башаламандыкты уюштуруу монархиялык маанайдагы адамдарга да жагымсыз пикир туудурган. Партиянын негизги мүчөлөрү майда соодагерлер, кече шыптыргычтар, жүк ташуучулар болушкан. Кээ бир булактарга караганда 1905–1906-жж. алардын саны 400 минден 3 млн адамга жеткен.

Ошентип, 1905-ж. революциялык окуялардын кысымы менен бийлик тарабынан кабыл алынган саясий өзгөрүштөр елкону салтуу, эски абалдан, либералдык саясий абалга бир далай алга жылдырган.

## Суроолор жана тапшырмалар

1. XXк. башында Россия империясынын калкынын курамы жана территориясынын структурасы кандай өзгөчөлүктөр менен мүнөздөлгөн?
2. Кыргызстан кайсы генерал-губернаторлуктун курамында болгон?
3. Россия империясынын XX к. башындагы коомдук-саясий турмушуна мүнөздөмө бергиле. Анын негизги карама-каршылыгы эмне менен түшүндүрүлөт?
4. XX к. башындагы Россия экономикасынын өзгөчөлүгүнө мүнөздөмө бергиле.
5. Россиянын экономикалык турмушундагы мамлекеттин ролун жана анын он жана терс жактарын көрсөткүле?
6. Эмне учүн Россия экономикасында маанилүү орунду колонерчүлүк өндүрүшү ээлеген?
7. Социалисттик маанайдагы партиялардын программасына жана тактикасына мүнөздөмө бергиле. Алардагы жалпылыктарды жана өзгөчөлүктөрдү аныктагыла.
8. Монархиялык партиялардын иш-аракеттери жөнүндө айтып бергиле.
9. Сидердин оюндар боюнча кайсы партия элге кызмат кылууну көздөген?
10. Саясий партиялардын жана кыймылдардын Россиянын тарыхый таңдырына карата көзкарапштарын салыштыргыла.

## § 4. Россиядагы 1905–1907-жж. революция

Россиядагы революциялык кырдаал. 1901–1904-жж. Россияда революциялык кырдаал бышып жетилди. Жакырданган эл массасынын муктаждыгынын курчушу жана саясий жигердүүлүгүнүн есүшү анын белгилери болгон. Тагыраак айтканда, «төмөнкүлөр» эскиче жашагысы келбей, ал эми «жогоркулар» учурдагы абалды сактап калууга бардык күч-аракеттерин жумшагандыгына карабастан, эскиче башкара албай калышкан.

Россиянын өнүгүүсүндөгү негизги карама-каршылык коомдук турмуштун бардык чөйрөсүндө ачыкка чыкты.

*Социалдык-экономикалык тармакта акча-товар мамилелеринин чойрөсүн кенейтүүнүн зарылдыгы анын өнүгүү жолундагы бүтүндөй тоскоолдуктардын ортосундагы карама-каршылыктан корүнгөн. Эркин рыноктук атаандаштыкка феодалдык калдыктар да, падышалыктын экономикалык саясаттагы жасалма монополиялаштыруусу да тоскоолдук кылган. Өлкөдегү өндүргүч күчтөрдүн өнүгүшүн бийлик колдогон өндүрүштүк мамилелер системасы артка тарткан. Капитализмдин «туурасынан» осушу белгилүү дөңгөлөндө анын «терендеп» өнүгүсүн токтоткон.*

*Социалдык-таптык мамилелер жаатында бүтүндөй карама-каршылыктардын жыйындысы пайда болгон. Алардын ичинен ээл курч карама-каршылык дыйкандар менен помещиктердин ортосундагы карама-каршылык эле. Аны чечүү үчүн адегенде дыйкандарды экономикалык жактан эзүү системасын жоюу зарыл болгон.*

*Жумушчулар менен капиталисттердин ортосундагы карама-каршылыктарды жумушчу күчүн сатуунун пайдалуу шарты менен: 8 сааттык жумуш күнү, иш таштоого укуктуулук, аялдардын эмгегин коргоо, балдардын эмгегине тыюу салуу менен женилдесе болмок.*

*Падышалык менен Россия империясынын чет-жакаларындагы элдердин ортосундагы карама-каршылык өзгөчө курчтугу менен айырмаланган. Анткени чет-жакадагы элдер автономиялык өз алдынчалыкка ээ болууну гана эмес, өз алдынча улуттук мамлекет катары болуунуп кетүү укугуга ээ болуу таланттарын да коюшкан.*

*Саясий багытта болсо, бийлик менен калыптанып келе жаткан жарандык коомдун ортосунда карама-каршылык корунөө ачыкка чыкты. Россия ири капиталисттик мамлекеттердин ичиндеги же парламенти жок, же саясий ачык партиясы жок, же жарандардын эркин укугу жок жалгыз мамлекет болгон.*

*Кандуу жекшемби. 1905-ж. 9-январдагы Петербургдагы окуялар революциянын башталышына түздөн-түз шылтоо болуп калды. 1905-ж. борбордо поп Г. Гапон уюштурган «Фабрикалых-заводдук жумушчулардын орус коому» нааразы болгон элдин муктаждыгын падышага билдириүү үчүн петиция алыш барууну сунуш кылган.*

*Ал петицияда социал-демократтардын сунушу менен экономикалык таланттардан сырткары саясий таланттар: уюштуруу жыйынын чакыруу, сөз эркиндиги, чогулуш, басмасоз эркиндиги, саясий эркиндик, жерди элге берүү, согушту токтотуу, 8 сааттык жумуш күнү, профсоюздарга эркиндик берүү ж. б. таланттар да көрсөтүлгөн. 9-январда эртең менен 140 минден ашуун жумушчулар үй-бүлөлөрү менен Кышкы сарайды көздөй жол тартышкан. Бирок жолду полиция жана аскерлер тосуп, Сарайдын алдындагы аянттан куралсыз элди көздөй ок атышкан.*



Кандуу жекшембى, 1905-ж. 9-январь,

Питердик жумушчуларды аткандыгы жөнүндөгү кабар бүткүл олкөгө тарап, калктын бардык катмарынын кыжырын келтирди. Көптөн бери топтолгон нааразылык революцияга айланды.

10-январда баш калаанын бардык жумушчу табы иш ташташкан. Алардын артынан Москва, Рига жана Украинанын, Польшанын, Закавказьенин бир нече шаарлары иш таштоочулардын кучагында калды. Көптөгөн чыгууларда экономикалык талаптар гана эмес, саясий талаптар да коюлган.

**Революциянын күч алышы.** 1905-ж. күзүндө жана кышында коомчулук кыймылга келди. Ушул учурда түрдүү агымдагы революциялык жана либералдык кыймылдар биригип кетиши.

1905-ж. январь-февраль айларында Россия боюнча 810 миң жумушчу 66 шаарда иш таштап, акыркы он жылдагыдан да көп адам көтөрүлүшке чыккан.

Темиржол мекемелеринин жалпы россиялык маанидеги темиржолдо иштеген 30 миң жумушчулары иш ташташкан. 1905-ж. январдан тартып мартка чейин иш таштагандардын саны 1 млнго жеткен.

Революциянын түркү маселеси – дыйкандар маселеси болгон.

Россиянын европалык бөлүгүнүн 85 уеэди дыйкандардын толкундоолорунун кучагында калган. Аларды революциялык дыйкан-

дар комитеттери жетектешкен. Алар помещиктердин жерлерин тар-  
тып алышып, мектептерде өз тилинде окутууну киргишип, дый-  
кандардан өз алдынча коргонуу кошуундарын түзүшкөн.

1905-ж. күзүндө дыйкандардын чыгуулары – жер маселесин күч  
колдонуу жолу менен чечүүгө аракеттеген Революциялык дыйкандар  
комитетин түзүүгө алып келди. 1905-ж. 31-октябрда Москва губерния-  
сынын Волокаламск уездинин Марково қыштагында дыйкандар,  
толук бийликтеги элдик Думаны түзүүнү жана калкты катмарга  
белгүдөгү тенсиздикти жоюуну талап кылышкан. Анда Марково рес-  
публикасы түзүлгөн, анын президенти болуп староста И. А. Буршин-  
ди шайлышкан. Дыйкандар республикасы бир жыл жашаган. Ошен-  
тип, дыйкандар кыймылы бир баскычка көтөрүлүп, революциянын  
жүргүшүндө олуттуу из калтырды.

Бүткүл россиялык Октябрь иш таштоосу негизинен саясий ураан-  
дар алдында өтүп, негизгиси «Жоголсун падышалык!» деген ураан  
болгон. Жумушчулар койгон талаптарынын 30% ынын аткарылы-  
шына жетишишкен, ал эми 60% күрөштү келишимге баруу менен  
аякташкан.

Ошентип, иш таштоо – жалпы улуттук мүнөзгө өтүп, падыша-  
лыкка каршы бардык оппозициялык күчтөр бириккен.

Бүткүл россиялык дыйкандар союзу. Дыйкандардын чыгуулары  
алгач башаламан мүнөздө болгон. 1905-ж. Бүткүл россиялык дый-  
кандар союзу түзүлгөн. Анын талаптарында: жерге болгон жеке  
менчикти алып таштоо, чиркөөлөрдүн жерлерин конфискациялоо,  
помещиктердин жерлерин тартып алуу, Уюштуруу жыйынын чакыруу,  
саясий эркиндик берүү чагылдырылган. Бул талаптар дыйкандардын  
өз алдынча күч катары саясий, таптык ан-сезиминин есқөндүгүн  
айгинелеген. Падыша өкмөтү революция башталгандан тартып сая-  
сий репрессия тактикасын келишим тактикасы менен айкалышты-  
рууга аргасыз болгон.

1905-ж. 19-январда Николай II жумушчулардын делегациясын  
кабыл алышп, аларды «коғоловон үчүн кечиргендигин» жана 9-январда  
жабыр тарткандарга таратып берүү үчүн 50 мин сом кайыр бергенди-  
гин билдири.

Ошондой эле падыша мыңзам чыгарууга кенеш берүүчү жогорку  
өкүлчүлүк органдын долбоорун – Думаны – түзүү жөнүндөгү кели-  
шимге кол койгон.

**17-октябрдагы Манифест.** Октябрь айындагы Бүткүл россиялык  
саясий иш таштоо мезгилиндеги коомдогу түрдүү катмарлардын бир-  
гелешип аракеттенүүсү падышалык өкмөттүн сесин алган.

1905-ж. 17-октябрда падыша эң жогорку манифестке кол кой-  
ду. Анда мындай деп жарыяланган: «Жарандык эркиндиктин неги-  
зинде жеке адамдарга чыныгы колтийбестик менен сөз, чогулуш,  
союз түзүү жана ишеним эркиндиги берилсин». Манифест калктын

шайлоо укугунан ажырап калган бөлүгүнө кайрадан шайлоо укугун берди. Келечектеги Дума мурдагы **кенеш берүү** мыйзамынын ордуна мыйзам чыгаруу укугуна ээ болду.

17-октябрьдагы Манифест Россиянын коомдук-саясий чойрөсүндө ар түрдүү кабыл алынган. 18-октябрда РСДЖПнын «Орус элине» деген чакырыгы чыкты. Анда мындан деп айтылган: «Россиянын күрөшүп жаткан пролетариаты женип чыкты. Октун жана токмоктун падышасы, түрмө жана дарга асуулардын падышасы, шпиондордун жана канкорлордун падышасы элдердин укугу жөнүндөгү манифестке кол койду. Падыша менен анын манифести эки жүздүү алдамчы, ага ишениүүнүн кереги жок. Алар элди кагаз жүзүндө алдап, акырындык менен берген убадаларынан таят. Женишке жеттик, бирок бул аздык кылат...»

Падышалык манифест чыккандан көп өтпей, **17-октябрь союзу (октябрчылар) партиясы түзүлдү**, ага А. И. Гучков, Д. Н. Шипов ж. б. ири өнержай ээлери, соодагерлер, помещиктер кирген. Октябрчылар падышалык манифестти толук колдошту.

**Мамлекеттик Дума.** 1906-ж. революциялык толкундуң басандашы байкалды. Өлкөнүн аймагынын 80% ина аскердик абал киргизилди. 1906-ж. иш таштагандардын саны январдагы иш таштоочуларга караганда 7 эссе аз болгон. Ошондой эле дыйкандар кыймылы да басандай баштаган. Эгерде 1905-ж. октябрь-декабрь айларында дыйкандар кыймылынын саны 1590го жетсе, 1906-ж. январь-апрель айларында 286 жолу гана байкалган. Революциянын басандашы либералдардын революциялык демилгесинин томондеөсүнө алып келген. Декабрь куралдуу котөрүлүшү женилгендөн кийин, алардын көпчүлүгү маанилүү маселелерди Дума аркылуу тынч жол менен чечүүгө үмүттонушкан.

Дума – Россиядагы окулчулуктүү башкаруунун (коомдогу түрдүү катмарлардын окулдерүн шайлоо) эн алгачкы тажрыйбасы. Аны Россиядагы буржуазиялык парламентаризмге – конституциялык түзүлүшке оттүгө байланыштырышкан. Думаны аткаруу бийлигине баш ийген мыйзам чыгаруучу орган катары көрүшкөн. Акырында, бийлик тоболдерүнүн пикири боюнча, Дума революциялык кыймылга жол бербей турган каражат болуп калууга тийиш болгон.

Котөрүлүш күч алып турган учурда падышанын Мамлекеттик Думага шайлоо жөнүндөгү буйругу чыкты. Бул буйрук боюнча чет-жакада жашаган элдердин көп болугү шайлоого укуксуз бойдон калышкан.

Шайлоо тен укуктуу болгон эмес. Бардык шайлоочулар катмарларга болунгөн. Буржуазия үчүн – *эки баскычтуу*, жумушчулар үчүн – *уч баскычтуу*, дыйкандар үчүн – *төрт баскычтуу* шайлоо системасы киргизилген.

1906-ж. 20-февралда Мамлекеттик Кенеш – мыйзам чыгаруу палатасы түзүлгөн. Мамлекеттик кенештин мүчөлорунун жарымы падыша тарабынан дайындалган, анын  $\frac{3}{4}$  болугу помещиктер болгон. Жумушчулар жана дыйкандар кенешке киргизилген эмес. Думанын ачылышына бир нече күн калганда өкмөт «Мамлекеттик негизги мыйзамды» жарыялады, анда падышанын «жеке башкаруучу» ардактуу титулу сакталып калган.

Думадагы агрардык маселе. 1906-ж. 27-апрелде Думанын бириңчи жыйыны ачылды. Андагы орундар томондегүдөй бөлүнгөн: октябрьчыларга – 16, кадеттерге – 179, трудовиктерге – 97, партияда жокторго – 105, улуттук чет-жакадагылардың өкүлдерүнө – 63, социал-демократтарга – 18 орун таандык болгон.

Парламенттик курамдагы трудовиктерге дыйкандар, айыл же-риндеги мугалимдер, фельдшерлер, уездлик врачтар кирген. Алардын көпчүлүгү Бүткүл россиялык дыйкандар союзу менен байланышта болгон эсерлер эле.

Жумушчулар РСДЖПнын жана эсерлердин чакырыгы боюнча Думага шайлоого нааразылык жарыялашкан.

Агрардык комиссиянын 57% ы кадеттер болгон. Алар Думага оздерүүни мыйзам долбоорун киргизишкен, анда помещиктердин дыйкандарга ижарага берилген жерлерин эң оор келишимдер менен зордоп бөлүп алуу жөнүндө сөз жүргөн. Бардык жер мамлекеттик жер фондусуна өткөрүп берилип, андан кийин дыйкандарга жеке менчик катары болуштурулуп берилүүгө тийиш эле. Кадеттердин пикири боюнча жер комитеттеридеги өкүлдердүн  $\frac{1}{3}$  дыйкандар,  $\frac{1}{3}$  помещиктер жана  $\frac{1}{3}$  бийлик өкүлдорү түзүүгө тийиш болгон.

Трудовиктердин долбоору боюнча жер жалпы элдик жер фондуна берилүүгө тийиш, т. а. аны жеке эмгеги менен иштеткендеге берилет. Трудовиктердин кээ бирлери жерге акы төлөп сатып алууну да колдошкон, кээ бирлери бардык жер дыйкандарга акысыз откөрүлүүгө тийиш деп эсептешкен. Талкуунун акырында агрардык комиссия «жерди зордоп бөлүп алуу» принципин кабыл алган.

Жалпысынан, агрардык маселедеги талаш-тартыш кадеттер, трудовиктер менен падыша өкмөтүнүн ортосунда жургөн.

1906-ж. Министрлер Советинин төрагасы болуп П. А. Столыпин дайындалат. Августта Столыпин аскердик-талаа сотторун киргизүү жөнүндө буйрук чыгарат. Буйрук чыккандан кийин 8 айдын ичинде 1100 адам елүм жазасына тартылган. Профсоюздар жабылып, революциялык партиялар куугунтукталып, басмасөзгө каршы жазалоолор башталган.

Столыпиндин жоругу революционерлердин кыжырдануусун пайда кылган. 1906-ж. 12-августта ага кол салуу ўюштурушкан. Кол салгандар баш болуп, бир нече адам каза болгон, бирок премьер аман калган.



П. А. Столыпин

Ошол эле учурда Столыпин бир нече маанилүү маселелердин демилгечиси болгон. 1906-ж. 24-августта өкмөттүн программасын сунуштаган. Анда ишеним эркиндиги, жаарандык тен үкуктуулук, жумушчулардын жашоо шартын жакшыртуу, жергиликтүү өзүн-өзү башкарууну реформалоо, башталгыч билим берүүнү киргизүү, мугалимдерди материалдык жактан камсыздоону жакшыртуу ж. б. айтылган. Дыйкандар маселеси боюнча да, 9-ноябрда "Столыпиндин агрардык реформасы" деп аталган реформанын негизги жоболору иштелип чыккан. Анда дыйкан жамааттан чыгып кетүүгө жана үлүштүк жерин жеке менчикке алууга укук алган. Ошондой эле отрубдук (дыйкан ар кайсы участоктон жеке менчике алган жерлерин бир тилкеге бириктиругүү акылуу болгон) жана хутордук чарбаларын түзүүгө мүмкүнчүлүк берилген. Столыпиндин пикири боюнча жерди жеке менчикке алган дыйкандар хуторлорго болунсө, революциялык маанайда биригүүгө тоскоол болот деп эсептеген. Столыпиндин агрардык реформасынын социалдык манызы коомдо саясий туруктуулукка жана тынчтыкка ынтызар майда менчик ээси болгон катмар түзүүнү каалаган.

1907-ж. 20-февралда Экинчи Дума ачылган. Дума 9-ноябрдагы өкмөттүн программасын бекитүүден баш тарткан. Падыша, 1907-ж. 3-июнда Думаны таркатуу жана шайлоо мыйзамын өзгөртүү жөнүндөгү манифестке кол койгон. Ошол эле күнү социал-демократиялык фракциянын кәэ бир мүчөлөрү камакка алынган. Мамлекеттик Дума 1907-ж. 3-июнда революция аяктагандыгын билдирген.

**1905–1907-жж. бириинчи орус революциясынын натыйжаласы.** 1905–1907-жж. революциянын негизги жыйынтыгы, эл массасынын ан-сезиминдеги урунтуу жылыш болгон. Патриархалдык Россиянын ордуна революциялык Россия келген.

Революция мунозу боюнча буржуазиялык-демократиялык революция болгон. Ал падышалыкка каттуу сокку урган. Падышалык бириинчи жолу өлкөдөгү буржуазиялык демократиянын элементтерине ээ болгон, Дума көп партиялуулукка жол берүүгө аргасыз болду. Россиялык коомчулук адамдын негизги укуктарынын таанышына жетишпе алды. Эл эркиндик жана демократия үчүн күрөшүү тажрыйбасына ээ болду.

Кыштактарда капиталисттик өнүгүүнүн шарттарына ылайык мамилелер түзүлдү. Төлөм акылар алышып салынды, помещиктик зомбулук кыскарды, жерди сатуу жана ижара баалары төмөндөдү. Дыйкандар эркин жүрүү жана жашаган жерин өзгөртүү укугуна ээ болуп,

жарандык кызматка, окуу жайларында окууга да башка катмарлар менен бирдей укукка ээ болду. Бирок негизги маселе – жер маселеси – чечилбegen бойдон калган, дыйкандар жер алышкан жок.

Эмгекчилердин бир болугу шайлоо укугун аlyшты. Пролетариат профсоюздардын уюмун түзүү мүмкүнчүлүгүнө ээ болуп, иш таштоолорго катышкандыгы үчүн жумушчулар мурдагыдай жазаланбай калышты.

Жумуш күнү негизинен 9–10 saatka чейин, ал эми кээ бир жерлерде 8 saatka чейин кыскарды. Падышалык орусташтыруу саясатын жумшартууга мажбур болду, улуттук чет-жакадагылар Думада өзөвлүктерүнө ээ болушту.

1905–1907-жж. революциянын чыгышына түрткү болгон карама-каршылыктар бир аз жумшарды, бирок толугу менен чечилген жок.

## Суроолор жана тапшырмалар

1. Россиядагы биринчи революциянын себептерин айтып бергиле.
2. Эмне үчүн XX к. башында Россияда «төмөнкүлөр» эскиче жашагысы келбей, «жогоркулар» эскиче башкара албай калган?
3. Дыйкандар республикасынын бир жыл жашагандыгы дыйкандардын саясий, таптык ан-сезиминин өскөндүгүн айгинелегендигин далилдегиле.
4. 1905-ж. 17-октябрдагы падышалык Манифестти Россияны башкаруунун жеке формасынан монархиялык конституциялык формасына өтүү менен байланыштырганы туура деп ойлойсунарбы?
5. Манифест Россиянын саясий турмушуна кандай жанылыктарды киргизди?
6. Россиянын коомдук жана мамлекеттик түзүмүндө Дума кандай орун эзлеген?
7. Эмне үчүн Дума толук кандуу парламент болгон эмес?
8. П.А. Столыпиндин «Конституция – орус кыртышында эч качан еспөй турган чоочун гүл» деген сөзүнө түшүндүрмө бергиле.
9. Россиядагы 1905–1907-жж. революциялык окуялардын хронологиялык таблицасын түзгүлө.

## § 5. Биринчи дүйнөлүк согуш

Германиянын тышкы иштер министри Берихард Бюловдун (1897–1900-жж. тышкы иштер министри, 1900–1909-жж. рейхсканцлер) 1899-ж. 11-декабрындагы сөзүнөн: «*Виз эч кимге тоскоол болгугуз келбейт, бирок, биздин алдыбызды тосууга да эч кимге жол бербейбиз. Башкалар дүйнөнү белүштүрүп жаткандыгына биз бечара катары мажуровлук менен карап тура албайбыз. Дүйнөнүн бардык болукторундо биздин кызыкчылыктарыбыз бар. Эгерде англдар –*

*Улүү Британия, француздар – жана Франция жөнүндө маселе көтөрүп, орустар Орто Азияны басып алып жатса, биз Улүү Германияны түзүүнү талап кылабыз... Биз эбегейсиз зор күч-кубаттуу армиясыз, күчтүү флотсуз жакшы турмушка жетишпейбиз... Келе жаткан кылымда немис эли же балкага, же дошук гайланат».*

**Согуштун себептери жана үстөмдүкке умтулган өлкөлөрдүн кызычылыктары.** XX к. башында эларалык мамилелердин абалы жана Биринчи дүйнөлүк согуштун келип чыгышы экономикалык жактан онуккон, аскердик дарамети күчтүү доөлөттөрдүн ортосундагы атаандашшуу менен аныкталган. Алар: АКШ, Улүү Британия, Франция, Россия, Германия, Австрия-Венгрия, Италия, Япония болгон. Алардын саясатынын түпкүрүнде ошош умтулуу бар эле. **Биринчи дең** – ар бири товарларын сатып откерген өлкөлөрдүн аймагына көзөмөл орнотууну, ошол өлкөлөрдү капиталын жүгүртүүчү жана арзан азык ташыган агрардык булакка айландырууну каалаган;

**Экинчи дең** – атаандашкан доөлөттөр озунүн гана территориясын эмес, таасир этүү чейрөлөрүн да коргоп калууга умтулушкин;

**Үчүнчүдөн** – колониялык жана қөзкаранды өлкөлөрдөгү элдердин эгемендүүлүк үчүн күрөштөрүн атаандаштары менен кызматташуу аркылуу басууга аракеттенишкен.

АКШ онуккөн индустрялдуу өлкөлөрдүн ичинен экономикалык жактан алдыда тургандыктан, атаандаштарынын ичинен талашсыз артыкчылыкка ээ болгон. Географиялык жактан океан менен бөлүнүп тургандыктан, АКШ үчүн терриориясына кол салуу коркунучу болгон эмес. Сыйымдуу жана тез ёсуп бараткан ички рынок экономиканын андан ары онүгүүсүн камсыздаган. АКШ Европа доөлөттөрүн Америка континентиндеги мамлекеттердин ички иштерине кийилишишүүгө жол бербестен, Латын Америкасынын рыногун пайдаланууда озунно артыкчылыкты камсыздаган. Обочолонуу саясатынын шарты боюнча «АКШ эч кандай согуштук уюмдарга кошулбайт, батыш жарым шарынын чегиндеги чыр-чатактарга аралашпайт, кургактыкта или аскердик куралдуу күчтөрдү түзбейт» деп каралган.

**Улүү Британия** дүйнөдөгү эн ири колониялык доөлөт болсо да, империясынын аймагын андан ары кенейтүүдөн баш тарткан эмес. XX к. башында трансафрикалык Каир – Кейптаун темиржолун куруу долбоору өтө белгилүү болгон. Египеттен Индияга чейинки ээликтөрүн тутамын түзүү идеясын алып чыгышкан. Ошол эле учурда Улүү Британиянын башкаруучу чейрөлөрү Германия, Россия жана Франция тарабынан империяга кол салуу коркунучу бар деп чочулашкан.

Дүйнөдө экинчи колониялдуу доөлөт деп эсептелген **Франция** Борбордук Африкада жана Түштүк Чыгыш Азияда таасир этүү чойросу

үчүн Улуу Британия менен чатақташкан. Ал Германияга 1870–1871-жж. франк-пруссия согушунда алдырып койгон Эльзас жана Лотарингияны кайтарып алууну эңсеген. Франция 1893-ж. Россия менен түзүлгөн өзара жардамдашуу жана аскердик колдоо жөнүндөгү конвенцияга чон маани берген жана Англия менен Италиянын колдоосунан да үмүттөнгөн.

ХХ к. башында дүйнө жүзү Россияга экономикалык жактан алсыздыгын жана товарларынын атаандаштыкка туруштук бере албастыгын аскердик күчү менен ордун толтурууга аракет жасаган дөлөт катары карашкан. Эзелтеден эле ал түштүктөн болуучу коркунучтан сактануу үчүн Кара дениз кысыкторы – Босфор жана Дарданеллдин үстүнөн козомол орнотууга умтулган. XIX к. ортоосунан баштап Россия Орто Азия багытында басып алуучулук багыты Ыраакы Чыгышка бурулган.

Россиянын колониялык талаш-тартыш маселесинде Улуу Британия жана Япония менен өзгөчө курч карама-каршылык пайда болгон. Ошол эле учурда Россиянын башкаруу элитасынын пикири боюнча Батыш Европада негизги коркунуч түтүргөн өлкө катары Германия каралган. Ошондуктан Россия Франция менен болгон союзга кызықдар болгон.

Германия аскердик күчү жагынан Европадагы эн күчтүү өлкө деп эсептелген. Ал колонияларды жана таасир этүү чойролорун кайра болуштуруүгө жетишие алган. Германиянын башкаруучулары алардын Европадагы саясатынын башкы максаты Францияны талкалап, аны экинчи катардагы өлкөлөрдүн катарына түшүрүү экендигин жашырышкан эмес. Германия менен Австрия-Венгриянын 1879-ж. түзүлгөн союзу германдык капиталды жана товарларды сатууда Австрия-Венгрияны маанилүү рынокко айландырып, Россияга жана Балканадагы славян мамлекеттерине каршы багытталган эле. Германиянын Түркия менен жакындашып, анын армиясын кайра куралданууга жардам берүүсү, Берлин-Багдад-Басра темиржолунун курулушу, Россия менен Улуу Британиянын кыжырын көлтирген. Германиянын аскер-дениз флотун куруу боюнча кабыл алган бир нече программалары Улуу Британия тарабынан «дениз көжөюнүн» катарта олуттуу коркунуч катары кабыл алынган.

Австрия-Венгрия ХХ к. башында улам барган сайын алсыздана берген. Габсбургдардын династиясы Германиянын аскердик жана экономикалык күчтүүлүгүн өздөрүнүн бийлигинин таянычы катары карашкан. Коп улуттуу Австрия-Венгрияны элдердин улуттук көзкәрандысыздык үчүн болгон күрөштөрү да алсыраткан. Россия менен союздаш болгон Сербияны славян мамлекеттеринин очогу катары карап, ага өзгөчө кастьк менен мамиле жасаган.

Италия үчүн биринчи орундағы маселе өлкөнү аймактық жактан бириктириүүнү аяктоо болгон. Италиялыктар көпчүлүктү түзгөн (Түштүк Тироль) калктын бир бөлүгү Австрия-Венгриянын курамында эле. XIX к. ортосунда Францияга өтүп кеткен Ницца жана Савойяны кайтарып алуу үмүтү өчкөн эмес. Экономикалык жана аскердик алсызыдык Италияны ири дөөлөттер менен чыр-чатактардан алыс болууга мажбурлаган. 1882-ж. Италия, Германия жана Австрия-Венгрия менен Учтүктөр союзун түзгендүгүнө карабастан, 1912-ж. Франция менен жашыруун сүйлөшүүлердү жүргүзгөн. Италия башкаруучуларынын союздаштарды тандоодогу туруксуздугу анын саясатына ыраатсыз мүноз берген.

XIX-XX кк. чегинде экономикалык өнүгүү жактан башка дөөлөттөрдөн артта калган Япония жаратылыш ресурстары жетишпегендиктен, колониялык империяны түзүнү Кытайды басып алуунун эсебинен курууга умтулган. Азиядагы таасир этүү чейрөлөрү боюнча Япония белгилүү артыкчылыкка ээ болгон. Анткени анын атаандаштары алышта жайгашкан эле. Эн эле коркунчуттуу душманы катары Япония Россиянын эсептеген.

Европада карама-каршы блоктордун түзүлүшү. Чектелген, ло-калдык чыр-чатактардын дүйнөлүк согушка айланып кетүү коркунчук европалык дөөлөттөрдүн союздарынын көнөйүсү менен кескин естүү. 1882-ж. Германия, Австрия-Венгрия жана Италия, 1915-ж. Туркия кирген Учтүктөр союзу негизделгендиги силирге маалым.

Германиянын башка дөөлөттер менен болгон каршылыгы өзгөчө курч болгон. Германиядан кооптонуу 1904-ж. тарыхка Антанта (французча «entente»-макулдашуу) макулдашуусу деп аталган англиялык-франциялык келишимин түзүүгө алыш келген. 1893-ж. түзүлгөн орус-француз келишимине жана 1904-ж. англия-француз келишимдерине анти-орус мамилелерин да жөнгө салууну талап кылган. Натыйжада 1907-ж. курамына Англия, Франция, Россия кирген Антанта союзу түзүлгөн. 1912-ж. союздаштардын ортосунда Германия менен Австрия-Венгрияга каршы согуш чыкса, куралдуу күчтөрдүн аракеттерин жөнгө салуу жөнүндө кенешме өткөрүлгөн.

Ошентип негизги дөөлөттөрдүн ортосундагы атаандашуу согуштук-саясий эки блоктун – Антанта жана Учтүктөр союзунун каршылашуусу менен алмашкан. Ар бир блок өзүнүн таасирин жаны союздаштарды тартуу менен бекемдеөө аракет кылган.

Бириичи дүйнөлүк согуштуу башталышы. 1914-ж. 28-июнда Босниянын борбору Сараево шаарында биринчи дүйнөлүк согуштуун башталышынын шылтоосуна айланган окуя болуп өттү. Австрия тагынын мурасчысы эрцгерцог Франц-Фердинанд менен анын аялын сербиялык террордук «Кара кол» уюмунун мүчөсү студент Гаврило Принцип атып өлтүргөн. Австрия-Венгрия менен Германия каршылык

көрсөтүп жаткан сербдерди талкалоого жана Балканды ээлеп алууга отө ынгайллуу шылтоо табышты.

23-иүлдө Австрия-Венгрия Сербияга ультиматум көюп, австриялыктарга каршы акцияларды, үгүт иштерин токтотууну жана эки сутканын ичинде жооп берүүнү талап кылды. Согушту каалабаган Россия Сербияга бул ультиматумду кабыл алууга кенеш берди. Сербия ультиматумдун бардык шартын аткарууга макул болгондугуна карабастаң, Германия менен Австрия-Венгрия согуштууга катуу ынтызар эле. Ошондуктан Германия 28-иүлдө Сербияга согуш жарыялап, артиллериясы менен сербдердин борбору Белградды аткылады. Анын эртеси эле Николай II армияны толук аракетке келтирүү жөнүндөгү буйрукка кол койду.

Германия 1-августта Россияга согуш жарыялады. Бул күн биринчи дүйнөлүк согуш башталган күн катары тарыхка кирди. Анын алдында немистер өз мүдөөлөрү жөнүндө Францияга билдирип, аны бейтараптыкка чакырган. Бирок, Россия менен келишим аркылуу байланышта болгон Франция да армиясын мобилизациялоого кириши. Буга жооп кылып Германия 3-августта Францияга, анын эртеси 4-августта Англия Германияга согуш жарыялады. 6-августта Германиянын талап кылуусу боюнча Австрия-Венгрия Россияга согуш жарыялады.

Ошентип, Сараеводогу адам олтүрүү дүйнөлүк согушка алып келди. Бул согушка Антанта тарабында 34 мамлекет, ага каршы блокто 4 мамлекет (Германия, Австрия-Венгрия, Турция жана Болгария) катышты.

**Согуштуун мүнөзү жана тарантардын пландары.** Биринчи дүйнөлүк согуш ири империалисттик мамлекеттердин Европадагы жана колониялардагы үстөмдүк үчүн карама-каршылыктарынын чегине жете курчугандыгын билдириди. Согуштуун биринчи эле жумасында ири деөөлөттөр Европанын жана бүткүл дүйнөнүн карталарын кайра болуштурууну пландаштыра башташкан. Германиянын негизги максаты—Англиянын соодадагы жана дениздеги кубаттуулугун жок кылып, өзү үстөмдүк кылуу эле. Германия ошондой эле Африкада жана Азияда бир топ колонияларга ээ болууну каалаган. Европада немис-



Франц-Фердинандга кол салуу  
1914-жыл, 28-июнь

**ХХк. башындағы әлааралық чыр-чатақтар жана колониялық басып алуучулуктун багыттары**

Өлкө	Басып алуучулуктун негизги багыттары	Согуштарга, чыр-чатақтарга катышуусы
АКШ	Түштүк-Чыгыш Азия (Филиппин)	Испания-Америка согушу. 1899-ж.
Улуу Британия	Афганистан, Түштүк-Чыгыш Азия (Сиам), Кытай, Тибет, Персия, Түштүк Африка	Англия-Бур согушу. 1899-1902-жж.
Франция	Түштүк-Чыгыш Азия (Сиам), Түндүк Африка (Марокко).	
Россия	Түндүк Кытай (Маньчжурия), Корея, Афганистан, Жакынның жана Ортоңку Чыгыш (Түркия, Иран), Тибет	Орус-Япон согушу. 1904-1905-жж.
Германия	Түндүк Африка (Марокко), Жакынның жана Ортоңку Чыгыш, Кытай, Балкан	
Италия	Түндүк-Чыгыш Африка (Ливия, Эфиопия)	Италия-Түрк согушу. 1911-1912-жж.
Япония	Корея, Кытай	Орус-Япон согушу. 1904-1905-жж.

тер Бельгиянын үстүнөн протекторат орнотуп, Атлантика жээгине чыгуу үчүн Франциянын бир катар ири аймактарын ээлеп алууну көздөгөн. Чыгышта болсо Германия Россиянын аймагы деп эсептөлген Балтика боюна, Крымга, Украинанын бир бөлүгүнө жана Кавказга көз арткан.

Австрия-Венгрия да Россиянын бир катар чектеш аймактарын, Сербияны басып алууну энсеген. Эгерде окуялар ийгиликтүү өнүгүп кетсе, Вена өкмөтү Италиянын түндүгүнөн бир кыйла жерлерди басып алууну пландаштырган. Германиянын союздашы Болгария биринчи Балкан согушунун жүрүшүндө жоготкон жерлерин кайтарып алууну жана аларга кошуп «бир аз жер өөнөп калууну» ойлоғон.

Антанта олкөлөрү 1914-ж. күзүндө эле согуштан кийинки өзгорүүлөр маселелери боюнча жалпысынан бир өнүттүү иштеп чыгышкан. Россиянын макулдугу менен Польшанын эгемендүү мамлекети түзүлмөк. Союздаштардын планы боюнча Германия Францияга Эльзас жана Лотарингияны, Дания Шлезвиг менен Гольдштейнди, Бельгия бир катар чектеш аймактарды кайтарып берүүлөрү керек эле.

- Антанта блогу
- Борбордук күчтөрдүн блогу
- Калыс өлкөлөр
- Франц Фердинантка атентат



Антанта жана Үчтүктөр союзу

Германиянын Тынч океандагы жана Кытайдагы жерлери Японияга берилмек, калган колониялары Англия менен Францияга отмок. Сербия Босния менен Герцеговинаны, ошондой эле Албаниянын түндүгүн кошуп алмак. Албаниянын түштүгүн Грецияга, Серб Македониясын Болгарияга откоруу пландаштырылган.



Биринчи дүйнолук согуш. Согушкан тараптардын иландары

Россия Польшаны берүүгө макул болгондукун үчүн, Австриядагы Галицияга жана Пруссиянын бир болүгүнө ээ болмок. Россияяг Түркиянын Закавказьедеги жерлерин берүү да убада кылынган.

1915-ж. жазында Англия менен Франция Босфордун батыш жана Чыгыш жәэктөрөн, ушул аймактагы дагы башка түрк жерлерин Стамбул менен бирге Россияяга откөрүп берүүнү көздөшкөн. Англия менен Франция Түркиянын Жакынкы Чыгыштагы ээликтөрөн басып алууну да пландаштырышкан.

Албетте, жогорудагы пландардын бардыгы согуштун катышуучулары үчүн кошумча түрткү, адамдык жана материалдык чон жоготулардын ордун толтуруу катары караплан. Жеңип чыккан Антанта бул пландардын дээрлик бардыгын ишке ашырган. Бир гана Россия Октябрь революциясынын натыйжасында коомдук-саясий түзүлүшү өзгөргөндүктөн, кошумча жер алмак турсун, өзүнүн бир катар жерлеринен да ажырап калган.

**1915-жылдагы согуш аракеттери.** Германия менен Австрия-Венгрия Россияны талкалап, өздөрү согуштан чыгып кетүү максатында Чыгыш фронтунда стратегиялык жигердүү аракеттерди жүргүзүшкон. Австрия-Германия союзунун куралдуу күчтөрүнүн жарымынан көбү Россияга каршы багытталды. Бирок, алар чабуулун күчтө алышкан жок. Чыгыш фронтундагы абал татаалданып кетти.

Ошол эле учурда Германия суу астында жүрүүчү кемелерин колдонуу менен Улуу Британиянын бир нече жүздөгөн кемелерин сууга чөктүрдү. 1915-ж. 7-майда океанда жүргүнчүлөрдү ташуучу «Лузитания» лайнери немистердин суу астында жүрүүчү кемесинин чабуулунун натыйжасында талкаланып, бейтарап олкөлөрдүн, айрыкча АКШнын кыжырын кайнатты. Ошол эле учурда Германия кылмышкерлик менен Гаага конвенциясын бузуп, 1915-ж. 22-апрелде Бельгиянын Ипр шаарынын жака белинде «иприт» деген атка конгон ууландыруучу химиялык газдуу куралды колдонду. Натыйжада 15 мин адам уланып, алардын ичинен 5 мини набыт болгон.

Согуш учурунда жаны союздаштарды тартуу үчүн күрөш улантылды. Италия 1915-ж. апрелде жашыруун келишим түзүп, Антантага кошулду, анткени Антантанын башкаруучу чөйрөлөрү ага согуштан кийин Балкандан жаны жерлерди берүүгө убада беришкен эле. 1915-ж. сентябрда Германия Болгария менен келишим түзүп, Сербия менен Грециянын аймактарынын бир болугун берүүгө убада берип, аны согуш учурунда өз тарабына тартып кетти, натыйжада Учтүктөр союзуни ордуна курамында Германия, Австрия-Венгрия, Болгария жана Туркия кошулган Төрттүктөр союзу түзүлүп, Антантага каршы согушту улантышты.

**«Вердендеги салғылаш» жана 1916-ж. согуш аракеттери.** 1916-ж. февралдан декабрга чейин Верден чебинин жанында аябагандай чон салғылаш улантылды. Француздар башкы командачысы Ф. Ф. Жоффрдин «өлсөк да чегинбейбиз» деген буйругун аткарышты. Бир жылдын ичинде «Верден салғылашында» бир млион ашун жоокерлер курман болушкан. Верден туруштук берди.

Герман армиясынын Верденге көрсөтүп жаткан кысымын начарлаттуу максатында 22-июнда англиялык-француздук аскерлер Соммадарыясындагы немистердин коргонуусун жарып оттүгө аракеттениш-

ти. Соммадагы салгылаш 1916-ж. күзү бою улантылды. Ушул жерде англдар биринчи ирет танктарды колдонушту. Ошол болот машиналар англдар аскерлерине дем берип, чабуулун ийгилигин камсыз кылган, бирок негизинен кырдаал озгерген жок.

1916-ж. жайында орус армиясынын Түштүк-Батыш фронттогу чабуулу башталды. Генерал А. А. Брусиловдун армиясы Галициянын чегарасын жарып оттүп, австриялыктарды 100 км сүрүп салды. 400 минден ашуун солдаттар колго түшүп, жарадар болгондордун жана олгондордун саны 500 минге жеткен. Брусиловдук жарып оттүп Австрия-Венгриянын согуштук аскерлерин толук талкалабаса да, англ-француз аскерлерине Вердендин жана Сомманын алдында турштук берүүгө жардам берди.

1916-ж. аяк ченинде Европадагы стратегиялык аракеттерде демилге Антантага оттүп. Жакынкы Чыгышта англ-орус аскерлери Түркияга каршы чабуулун күчтөштү. Германия Африкадагы жана Тынч океандагы бардык колонияларынан ажырап, аларды Улуу Британия, Франция, Япония ээлеп алды. 1917-ж. Германиянын суу алдында жүрүүчү 2700ден ашуун кемелери чөктүрүлүп, 1917-ж. 6-апрелде АКШ Германияга согуш жарыялады.

**Согушуп жаткан өлкөлөрдөгү ички абал.** Бул согуш согушуп жаткан бардык мамлекеттерден бүткүл материалдык жана адам ресурстарын жумшоону талап кылды. Жумуш күнү 12 saatка узартылып, бир тарабынан элди эзип иштетүү күчоп, эмгек шарттары начарласа, экинчи жагынан, корпорациялардын кирешелери жана согуштагы сүткорлуугу кобойүп, коррупция менен демагогия күчоду, мындай көрүнүштор согушуп жаткан 2 блоктун бардык өлкөлөрүнө мунездүү болгон.

Согуштун алгачкы мезгилинде бир катар мамлекеттердин өкмөттөрү Ата Мекенди коргойбuz деген ураандардын жардамы менен элинин көпчүлүгүнүн колдоосуна ээ болушкан эле. Бирок, согуш узакка созулган сайын карапайым элдин абалы начарлап, нааразычылыгы есөн, иш таштоолор менен согушка каршы аракеттердин саны арбый берди. Антанта жана анын союздаш өлкөлөрүндө согушка каршы чыгуулар күчоп, армияда да олку-солкулуктар пайда боло баштады.

**1917-ж. Батыш фронттудагы согуштук аракеттер.** Батыш фронт то аскерлер салгылашты улантып жатышты. Франциялык башкы командачы Нивель 1917-ж. апрелде Аррас менен Реймс аймактарында күчтүү чабуул уюштурду. Ага 100ден ашуун дивизиялар катышып, артиллерия, танктар, самолёттор пайдаланылды. Бирок, Нивель улам жаны дивизияларды кармашка салса да, немис фронтун

жарып етө алган жок. Көптөгөн француздардын өмүрүн алып кеткен бол ийгиликсиз чабуул «Нивель кыргыны» деп аталып калды.

1917-ж. ноябрда Камбре деген жерде англдар жапырт танк чабуулун колдонушту (400 танк катышкан). Немистер да жаны куралды колдонушуп, жөө аскерлер жалын бүркүчтордүн калкалоосу менен согушка кириши.

Италия армиясы да натыйжага жетише алган жок. 1917-ж. октябрда Капореттонун жанында италиялык аскерлердин женилиши азыркыга чейин Италиянын тарыхындагы эң сөр кыйроо, айыкпаган жараат катары айтылып калган.

**Төрттүктор союзуун женилиши.** Германиянын 1918-ж. жаз жана жай айларында Марне дарыясында ири чабуул операциясын ишке ашырып, Парижке жакындан, согуштун жүрүшүндө бурулуш жасоо аракети ишке ашкан жок. Бул салгылаштарда Германия 800 минден ашуун жоокерлеринен ажырады.

АКШ 1917-ж. 6-апрелде Германияга согуш жарыялады, АКШ согушка киргендөн кийин Антанта күчтерүнүн үстөмдүгү ачык байкалды. Кошмо Штаттар Европанын согуш театрына бир нече жүз мин жоокер жиберип, Россиянын согуштан чыгып кетүүсүнүн ордун толтурду. Немистер суу астындагы согуштук жана соода кемелерин гана эмес, жүргүнчүлөрдү ташыган кемелерге да кол салып, АКШнын Атлантикадагы кемелеринин жүрүшүнө тоскоолдук кылган. Ал арзан жумушчу иммигранттардын келүүсүне тоскоол болмок.

Сентябрда Антантанын армияларынын чабуулу башталды. Герман фронту жарылды. Алардын союздаштары да согуштан чыгып кетиши. Сентябрда Болгария, октябрда Осмон империясы тынчтык келишимине кол коюшту.

1918-ж. 5-октябрда Германиянын өкмөтү АКШнын президенти Вудро Вильсонго өзү сунуш кылган «14 пункт» деген документтин негизинде (Вильсон 1918-ж. январда тынчтык программасы катары сунуш кылган) тынчтык келишимине кол коюу өтүнчү менен кайрылды.



## ДОКУМЕНТИК МАТЕРИАЛ

Вильсондун программасы Советтик Россиянын Тынчтык жөнүндөгү декретине жооп болгон. Ал большевиктердин империалисттик согушту жарапандык согушка айландыруу чакырыгына каршы багытталган. Ал программада: тынчтык жонунде ачык келишимдерди түзүү, дениздеги жана сүудагы эркиндик, куралданууну кыскартуу, Германия басып алган бардык аймактарды бошотуу, тынчтыкты колдогон эларалык уюм – Улуттар Лигасын түзүүнү сунуш кылган.

**Революциялар.** 1918-ж. ноябрда Германияда революция башталып, монархия кулады, Вильгельм II өлкөдөн качып кетти. 9-поябрда Германия Республика болуп жарыяланды.

Австрия-Венгриядагы революциянын натыйжасында империя бытырап, монархиялык бийликтөр кулады. Империянын урандысында жаны мамлекеттер Чехословакия республикасы, сербдердин, хорваттардын, словендердин королдүгү (кайин Югославия королдүгү деп аталаң) пайда болду. Осмон империясынын бытырашы да тездеди. Түркияда революция башталды.

1918-ж. 11-ноябрда Компльең токоюнда француз маршалы Фоштун штабдык вагонунда Германиянын жаны республикалык өкмөтүнүн оқулдерүү багынып берүү (капитуляция) жөнүндөгү келишимге кол коюшту. 1918-ж. ноябрда Совет өкмөтү Брест тынчтык келишимин жокко чыгарды.

**Бириңчи дүйнөлүк согуштуу натыйжалары.** Бириңчи дүйнөлүк согуш европалык цивилизациянын терен кризисинен улам келип чыккан. Россия, Германия, Австрия-Венгрия жана Осмон империяларынын кулашы, революциялык чыгуулар, жаны мамлекеттердин пайда болушу жана көп елкөлөрдөгү социалдык тирешүүлөр согуштун түздөн-түз натыйжасы болуп эсептелет.

Бириңчи дүйнөлүк согушта илим менен техниканын натыйжасындағы массалык қыргын салуучу каражаттар: тез атуучу куралдар, пулемёттор, артиллерия, танктор, самолёттор, абадан бомбалоочу жалын бүркүчтөр, газдар, ууландыруучу заттар көлдөнүлдү. Анын натыйжасында млндогон адамдар согуштун курмандыктарына айланышты.

Бириңчи дүйнөлүк согуш адамзат тарыхындагы эң көп кан тогулғон күйраткыч согуш болду. Согушка баардыгы болуп 1,5 млрд калкы бар 38 мамлекет катышкан. Согушта 10 млндон ашын адам курман болду, бул буга чейин курман болгондордөн 2 эсэ көп жоготуу дегенди билдириген. Согуштук чыгымдар жана талкалоорлордун натыйжасы ошол кезде 300 млрд долларды түзген. Миндеген шаарлар жана айылдар, темиржолдор жана көпүрөлөр, турак ўйлөр талкаларынан, көптөгөн аймактар, эгин талаалар кандыраган ээн жерге айланды, млндогон адамдар үй-мұлкүнөн ажырашып, жарандыгын, адистик кесиптерин жоготушуп, селсаякка айланышты. Согуш алып келген моралдык жана социалдык жоготууларды эсептөөгө сан жетпейт.

## ?

### Суроолор жана тапшырмалар

1. Бириңчи дүйнөлүк согуштун чыгышына алып келген согуштук-салсий блоктордун түзүлүү процессин мүноздөгүлө, алардын кандай кызыкчылыктары жана карама-каршылыктары болгон?
2. Картадан 1900–1914-жж. аралығындагы негизги елкөлөрдүн базасын алуучулук багыттарын корсөткүлө. Алардын кызыкчылыктары кагылышкан аймактарды белгилегиле.

3. Согушкан тараптардын пландары кандай максаттарды көздөген?
4. Согуштун Россиядагы ички окуяларга тийгизген таасирин жана Россиядагы революциялык окуялардын дүйнолук согуштуни жүргүшүнө тийгизген таасирин аныктагыла.
5. Россиянын согуштан чыгыш кетүүсүнүн себептери эмнеде болгон?
6. АКШнын согушка кириши кандай себептер менен түшүндүрүлөт?
7. Кандай деп ойлосунар, эмне үчүн Антантада олкөлөрү женип чыккан?
8. Президент В. Вильсондун «он төрт пункт» программасынын мааниси эмнеде?
9. Согуштуни кесепттери жөнүндө айтып бергиле.

## § 6. Россиядагы 1917-ж. революциялык окуялар

**1917-ж. Февраль революциясы.** 1917-ж. карата Россияда 130 млн адам айыл жеринде жашашкан. Агрардык маселе мурдагыдан да курчуган. Дыйкан чарбаларынын жарымынан кобүн жакырлар түзгөн.

Эгерде турмуш зарылдыгынан чыккан маселелер өз убагында чечилбесе же жарым-жартылай чечилсе, анда экинчи, үчүнчү, же андан да көп ирет кайра коюлушу мүмкүн. Россиядагы дыйкандар маселеси ж. б. проблемалар дал ушундай абалда болгон:

1. Жеке бийлик өзүнүн акыркы, кризистик чегинде олтурса да, башкаруусун уланта берген.

2. Жумушчулар эмгек шарттарын жакшыртууга жетишүүгө аракеттенишкен.

3. Чет-жакадагы колониялары бир топ кенири автономияга ээ болууну каалашкан.

4. Эл кандуу согуштун токтолулушун каалаган.


5. Калк ачарчылык менен жакырчылыктан чыгууну эңсеген.

Бул жаны проблемалар эскилердин катарын толуктады.

Россиянын башкаруучу чөйрөлөрү падышалыкты сактап калуунун эн негизги мүмкүнчүлүгүн Германия менен болгон согушта жеңип чыгуудан көрүшкөн.

14-февралда Думанын жыйыны болуп, Дума мүчөлөрү өкмөттү алмаштырасак абал оор деп билдиришти. Мамлекеттик Думанын төрагасы М. Родзянко падышадан кабыл алусун суранып, Россияны коркунуч күтүп тургандыгы жөнүндө экспертет.

25-февралда иш таштоочулардын саны 306 минге жеткен. 26-февралда Петроградга кошумча аскер болуктору чакырылып, шаардын айрым райондорунда жумушчулардын полиция жана аскерлер менен кагылышуулары болуп откөн. Падыша Мамлекеттик Думаны таратуу жөнүндөгү бүйрукка кол койду.



1917-ж. Петрограддагы демонстрация

27-февралда эртөн менен жумушчулар курал сакталган кампа-  
ларды басып алышип, Петропавловск чебин ээлешти. Петроград гар-  
нizonу көтөрүлүшчүлөргө кошуулуп кетти. Куралдуу жумушчулар-  
ды колдогон солдаттар почтаны, телеграфты, телефон станциясын  
ээлешти.

**Монархиянын кулашы. Кош бийлик.** Убактылуу комитет 28-  
февралда солдаттардын казармаларга кайтып келүүсү жана офицер-  
лерге баш ийүүсү жөнүндө бүйрүк чыгарды. Өз кезегинде Жумушчу  
депутаттардын совети №1 буйругунда офицерлердин солдаттарга орой  
мамиле жасоосуна тыюу салып, командирлер солдаттар тарабынан  
шайлануусун бекитти. Буржуазия өз бийлигин Советтин колдоосу  
болбосо бекемдей алbastыгын түшүндү. Совет да өз кезегинде Мамлек-  
кеттик Думанын комитети менен эсептешпей көё албайт эле.

Ошентип, февраль окуяларынын жүрүшүндө аракеттерге жетек-  
чилик кылуучу эки борбор, эки бийлик түзүлдү, ал тарыхта кош  
бийлик деп аталып калган: Мамлекеттик Думанын Убактылуу  
комитети (Родзянко башында турган Думанын 11 мүчөсү) жана жу-  
мушчу депутаттардын Петроград совети. Ал экөө төң бир имаратта –  
Таврия сарайына жайгашкан эле.

Бул кырдаал алардын биргелешип аракеттенүүсүнө негиз түздү.  
Ошондон улам Мамлекеттик Думанын Убактылуу комитети менен

Советтин кошмо кенешмеси чакырылды да, тез эле Убактылуу өкмөттү түзүү жөнүндө бир пикирге келиши.

Падыша менен сүйлошүүлөрдү жүргүзүү үчүн Думанын комитетинин макулдугу менен Псковго монархиячылар Гучков жана Шульгин жөнөп кетиши. Алар монархияны сактап калууну же революция менен падышаны эпке келтирүүнү көздөшкон. 2-март күнү кечинде Гучков жана Шульгин император менен жолугушкан. Бул жолугушууда Николай II мындай деген: «Мен кечээ, бүгүн кечке ойлонуп олтуруп, тактыдан баш тартууну чечтим. Мен бир тууганым Михаил Александровичтин пайдасына тактыдан баш тартууну чечтим».

3-март күнү Николайдын бир тууганы улуу князь Михаил Александрович да өзүнүн тактыдан таптакыр баш тарткандыгы жонундогу чечимин билдириди. Тактыдан баш тарткан сон ал Гатчинага барып, 1918-ж. март айынын орто ченине чейин жашаган, коп узабай большевиктер тарабынан камакка алынып, Пермь губерниясына сүргүнгө жиберилип, ошол жерде олтурулгөн.

1917-ж. 1-августта Убактылуу өкмөттүн буйругу менен падышанын үй-бүлөсү Тобольскиге жөнөтүлгөн. Кийинчөрээк Сибирге, Совет бийлиги орногондон кийин Екатеринбургга которулуп, ал жерде 1918-ж. июлдүн 16сыйнан 17сine караган түнү атылган.

**Саясий партиялардын иш-аракеттери.** Петроградда башталган демонстрациялардын, митингдердин, нааразылыктардын толкуну бүткүл өлкөгө таркап кетти. Бардык падышалык министрлер камакка алынып, падыша тактан баш тарткандан кийин Россия жаны өкмөтко муктаж эле. Белгилүү болгондой, Таврия сарайында эки борбор, эки бийлик – кадеттерден, октябрчылардан турган Убактылуу өкмөт жана революциялык жана либералдык эки агымды чагылдырган Жумушчу депутаттарынын совети бар эле.

1917-ж. күзүнө карата күчтөрдүн төң салмактуулугу түзүлүп, мындайча болунышту: сол тарапта – большевиктер, он жагында – кадеттер менен октябрчылар турушту, ал эми меньшевиктер менен эсерлердин блогу борбордук багытты эзлешти. Арийне, бул борбор кырдаалга жараша онго же солго ооп турду. 2-март күнү Мамлекеттик Думанын Убактылуу комитети – Убактылуу өкмөт түзүлгөндүгү жөнүндө билдириди.

**Совет бийлигин орнотуу.** 1905-ж. советтер тибиндеги жумушчу депутаттарынын советин түзүү идеясы 25-февралда кайра жаралды. Ага солдаттар да киргендиктен, расмий түрдө Жумушчулар жана солдаттар совети деп аталацын калды. Советтин биринчи жыйынында 27-февраль күнү Советтин революциялык органы – Аткаруу комитети түзүлүп, ага Дума депутаттарынан меньшевик Н. С. Чхеидзе (төрага), меньшевик М. И. Скobelев (орунбасар), А. Ф. Керенский (орунбасар), советтин пленумунан 8 адам, революциялык партиялардын өкүлдөрү киришти.



Убактылуу өкмөттүү курамы, ортодо А. Ф. Керенский. 1917-жыл.

Аткаруу комитети чечкен биринчи маселе – бийликит үшүтүруу жана жумушчуларды куралдандыруу болду. Аткаруу комитети Убактылуу өкмөттүн ишине катышуудан баш тартты.

1917-ж. март айында бүткүл олко боюнча советтер чаржайыт түзүлө баштады. Аларда да эсерлер менен меньшевиктер үстөмдүк кылып кетиши.

Петроград советинде большевиктер азчылыкты түзүшкөн, алар оздорунун милдеттерин ачык аныктап ала элек болчу. Советтин аткаруу комитетинде болсо эки эле большевик: Сталин менен Молотов болгон.

1917-ж. марта Убактылуу өкмөт мыйзам чыгаруу аракеттеринин багытын тактоо учун атайын юридикалык кенешме еткөрдү. Ал кенешме Россияга эки саясий системаны сунуш кылды: 1) күчтүү президенттик бийлик; 2) эки палаталуу парламент. Ошол эле учурда Убактылуу өкмөт олкону экономикалык кыйроодон сактап калуу учун нан монополиясы жонундо мыйзам чыгарды. Элди жана армияны азық-тулук менен камсыз кылуу аркылуу түрүктүү бааны киргизди. Убактылуу өкмөт менен Жумушчу советинин ортосунда көп маалелер боюнча келишпестиктер болгон.

Убактылуу өкмөт: жакынкы максат Уюштуруу жыйынын чакыруу, ал толук мыйзамдуу бийликтөө ээ болуп, олкону башкаруу формасын аныктайт десе, Жумушчу совети Россияны тез арада республика деп жарыялоону, өзүн-өзү башкарууну жана 8 сааттык жумуш күнүн киргизүүнү талап кылган.

Февраль революциясынын жениши сүргүндө жана эмиграцияда жүргөн революционерлердин Петроградга кайтып келишине мүмкүнчүлүк түэдү. 3-апрелде Россияга Ленин, Зиновьев ж. б. кайтып келиши. 4-апрелде Ленин большевиктердин алдында «Апрель төзистери» деген аталыш менен белгилүү болуп калган «Азыркы революциядагы пролетариаттын милдеттери» жөнүндө сөз сүйлөдү.



## ДОКУМЕНТТИК МАТЕРИАЛ

### Апрель тезистери:

«Убактылуу өкмөт жүргүзүп жаткан согуш империалисттик, та-лоончулук согуш, ал өкмөттү кулатмайынча согушту тыңчтык жол менен токтотууга мүмкүн эмес.

Азыркы уурудун өзгөчөлүгү буржуазияга бийлик берген революциянын биринчи этапынан экинчи этапка оттү, ал этап бийликтүү пролетариат менен кедей дыйкандардын колуна откөрүп бериши керек.

Убактылуу өкмөтке эч кандай колдоо көрсөтүү болбоого тийиш, анын бардык убадалары толугу менен жалган экендигин түшүндүрүү зарыл.

Жумушчу депутаттарынын советтери – революциялык өкмөттүн мүмкүн болгон жападан жалгыз формасы.

Парламенттик республика эмес, советтердин республикасы.

Жерди толугу менен мамлекеттештириүү.

Бардык банктарды жалпы улуттук банкка бириктүрүү..

Г. В. Плеханов «Апрель тезистерин» «жөөлүгөн соз» деп атады. Ал «...социализмдин токочу бышырыла турган унду тарыхтын тегирмени азырынча дандан жанча элек...», – деп айткан.

Тезистердин айланасында жүргөн талаш-тартыш РСДЖПнын 7-апрелдеги конференциясында резолюция кабыл алуу менен аякта-ды. Конференцияда социалисттик революцияга карай багыт алуу колдоого ээ болду.

Февралдын алгачкы күндөрүнде большевиктер партиясынын катарында 24 миң адам болсо, октябрдын баш ченинде алардын саны 400 минге жеткен. 1917-ж. сентябрда Петроград советине шайлоо болуп өттү, анда большевиктер копчулук добушту алышты. Петро-град советинин Аткаруу комитетинин төрагалыгына Л. Д. Троцкий шайланды.

**Бронштейн Лев Давидович (Троцкий) (1879 –1940).**

Херсон губерниясында бай еврейдин үй-бүлесүнде туулган. Училищаны аяктагандан кийин революциялык кыймылта катышып, социал-демократтарга кошулган. 1905-ж. революция убагында Троцкий Петроград советинин жумушчу депутаттарынын жетекчиси болгон. Камакка алынгандан кийин, сургууга айдалып, чет олкого кеткен. Троцкий «перманенттик революция» жөнүндөгү теорияны иштеп чыккан. Анын манизы Россиядагы буржуазиялык-демократиялык революция социалисттик революцияга осүп чыгууга тийиш. Ал дүйнөдүк социалисттик революциянын башталышы болот. Женип чыккан европалык пролетариат социалисттик коомду курууга Россия пролетариатынын жардам берет деген. Февраль революциянын учурunda Троцкий АКШда эле. 1917-ж. майда Россияга кайтып келген.



Л. Д. Троцкий  
(Бронштейн)

Олку-солку социалисттик партиялардан айырмаланып, большевиктер революцияга кубаттуу бүтүн организм болуп келишти. Ленин дүйнөлүк революциянын башталышы болуп эсептеле турган социалисттик тонкөрүш үчүн күрөшкө чыгуу зарылдыгына жолдошторун ынандыра алды. Лениндик партиясы элге тынчтыкты, наанды, жерди берүүгө убада кылды. 24-октябрда большевиктердин Петроград комитетинин жыйыны болуп, анда чабуулга оттүү чечилди.

Жашыруун квартирада турган Ленин Борбордук Комитеттى күтүп олтургандыгы үчүн сыйнап: «Ишти сөзсүз түрдө бүгүн кечинде же түнүндө чечүү керек, күтүп олтуруу өлүмгө тете», – деген. 24-октябрь күнү кечинде Ленин Эйно Рахъянын коштоосу менен Смольныйга келди.


Эртең мененки saat 10до Аскердик Революциялык комитет Ленин кол койгон «Россиянын жарапарына» деген кайрылууну жарайлады: «Убактылуу өкмөт кулатылды. Мамлекеттик бийлик Аскердик-Революциялык комитеттин колуна оттү. Эл күрөшкөн максат... токтоосуз демократиялык тынчтыкты сунуштоо, помещиктердин жерге болгон менчигин жокко чыгаруу, ондурушкө жумушчу көзөмөлүн коюу, Совет өкмөтүн түзүү ишке ашырылды».

25-октябрда Смольныйдын жыйындар залында Петроград Советинин II съезди ачылды. Съездге катышкан 739 делегаттын 338 большевиктер, 211 куралдуу көтөрүлүштү колдогон солчул эсерлер, 69 меньшевиктер жана жумушчу солдаттардын жана чет-жакадагы элдердин өкүлдору эле. Бардык социалисттик партиялардын өкүлдөрүнөн турган «бирдиктүү демократиялык бийликтүү» түзүү жөнүндө Л. Мартовдун сунушуна большевиктер да, солчул эсерлер да макул болушпады. Колдоого ээ болбогон меньшевиктер жана ончул эсерлер жыйынды таштап чыгып кетиши.

Ленин съездге жер жөнүндө, тынчтык жөнүндө, бийлик жөнүндө декретти кабыл алуу сунушун киргизди.

Тынчтык жөнүндө декретте Россиянын согуштан чыгышы жарайланды. Съезд согушуп жаткан өлкөлөргө анексиясыз жана контрибуциясыз тынчтыкты сунуш кылган. Жер жөнүндө декреттин манызы жерге болгон жеке менчихти жоюу, помещиктик жер ээлизгин жок кылуу, жерди мамлекеттештируу, аны дыйкан уюмдарынын карамагына откөрүп берип, жерди тен пайдалануу болгон.

Советтердин II съездинде Совет өкмөтү түзүлгөн. Өкмөттүн мүчөлөрүн эл комиссарлары деп, ал эми жалпы өкмөттү – Эл Комиссарлар Совети (ЭлКомСов) деп аташкан. Каменев ББАКтын (Бүткүл россиялык борбордук аткаруу комитети) төрагасы болуп, В. И. Ленин – Эл Комиссарлар Советинин төрагасы кызматын ээлеген. Эл Комиссарлар Совети убактылуу жумушчу жана дыйкан өкмөтү бо-



В. И. Ленин Совет бийлигин жарылап жатат. 1917-ж., октябрь.

луп, өзүнүн иш-милдетин Уюштуруу жыйыны чакырылганга чейин аткарууга милдеттүү болгон.

**Уюштуруу жыйыны жана анын тагдыры.** Уюштуруу жыйынын идеялары үчүн революционерлердин канчалаган муундары башын оорутушкан. Ал калктын түрдүү катмарларынын арасында белгилүү болгон. Уюштуруу жыйыны өлкөдөгү мыйзам чыгаруу бийлигин толугу менен өз колуна топтоону көздөгөн. Прогрессивдүү коомчулук демократияга, мамлекеттин укуктук негизде курулуусуна, жаңандардын саясий укуктарына, коомдогу ынтымакка карата үмүтторду Уюштуруу жыйыны менен байланыштырышкан. Уюштуруу жыйынын чакыруу мөөнөтү алгач Убактылуу өкмөт тарабынан, кийин Совет өкмөтү тарабынан бир нече жолу жылдырылган. Россиянын бардык саясий партиялары шайлоонун жыйынтыгын күтүшкөн. Большевиктер женишке жетүүгө үмүттөнүшкөн эмес. Ленин революцияга аз калганда Уюштуруу жыйыны «биз менен бирге болбайт» деп жазган. Бирок большевиктер революцияга баруудагы максат Уюштуруу жыйынын чакырууну тездетүү деп элди ишенидиришкен.

Уюштуруу жыйынынын мучолугүнө Россияядагы бардык улуттук, либералдык, демократиялык партиялардын лидерлери шайланыш-

кан. Шайланган 715 депутаттын 412си эсерлер, 183у большевиктер, 17си меньшевиктер, 81и улуттук топтордон, 1бсы кадет, 2 депутат элдик социалисттер болгон. Эл Комиссарлар Совети Уюштуруу жыйынын 1918-ж. 5-январда ачууну чечти. 3-январда ББАКтын төмөндөгүдөй токтому чыкты.

«Россия республикасында бүткүл бийлик Советтерге жана советтик мекемелерге таандык. Ошондуктан кимдир бирөөлор тарабынан мамлекеттик бийликтүү озун ыйгарып алуу үчүн болгон кандайдыр бир аракеттер контрреволюция катары каралат. Мынданай аракеттер Совет бийлигинин карамагындагы колдо болгон бардык каражаттарды, ал тургай, куралдуу күчтөрдү колдонуу менен басылат».

Мына ошентип, большевиктердин ото айлакердигинин шартында 1918-ж. 5-январда Таврия сарайында Уюштуруу жыйыны ачылды. Жыйын кандуу кагылышуу менен башталды. «Бүткүл бийлик Уюштуруу жыйынына!» деген ураанды көтөрүп сарайды көздөй келе жаткан демонстранттардын чон тобун көздөй большевиктик сакчылар ок атып, натыйжада 10 адам өлүп, 23 жарадар болгон. Уюштуруу жыйынынын торагалыгына эсер В. М. Чернов шайланган эле. Уюштуруу жыйыны Советтердин бийлигин тааныбагандыгын көргөндөн кийин, большевиктер жыйынды таштап чыгып кетиши.

Уюштуруу жыйыны кворум болбой калгандыгына карабастан, ишин уланта берген. Өлкөдө Россиянын курамына кирген элдердин улуттук эгемендүүлүгүн тааныган демократиялык республика жарыяланды. Большевиктердин декларациясы четке кагылганынын себеби, ал Россияны жумушчу, дыйкан жана солдат депутаттарынын республикасы деп жарыялап, борбордогу жана жер-жерлердеги бийлик Советтерге берилген эле.

Депутаттар эртеси, 6-январда saat 17де кечки жыйынга чогулуу жонундо макулдашып тарашкан. Бирок ББАК Уюштуруу жыйынын таркатуу жонундогү декрет кабыл алган: «Эмгекчил таптар иш жүзүндө көрүп-билип турган эски буржуазиялык парламентаризм өз жашоосун жашап бүттү, ал социализмди ишке ашыруунун милдеттери менен такыр дал келбейт, жалпы улуттук эмес, таптык мекемелер гана социалисттик коомдун негиздерин түзүп, мүлкүү таптарды жене алат». Таврия сарайына келген депутаттар кулпу салынган эшикте Уюштуруу жыйыны таркатылгандыгы жонундо декрет чапталып турганын көрүштү. Большевиктерди тыңчтык жол менен бийликтен чөттөтүү үмүтү үзүлдү. Большевиктер кырдаалды пайдаланып кетиши. Уюштуруу жыйынында карапайым элдин чындыкты коро билбegen саясий сабатсыздыгы диктатуралык бийликтүү бекемдеп койду.

Россиядагы мамлекеттик түзүлүш. Бир партиялуу системага оттү. Россияда 1917-ж. октябрда бийликтүү ийгиликтүү ээлеп алуу жана анын өлкөнүн кенири аймагына жайылышы Ленин башында турган

большевиктер партиясын өздөрүнүн өнүтүн бекемдөө үчүн чекиндуу аракеттерди жасоого түрттү. Жаны түзүлгөн Совет өкмөтүндө олкону башкаруунун бардык системасына таасир эте турган аспабы болгон эмес. Октябрдан кийинки мезгилдеги эң биринчи милдеттер: жер-жерлерге эмиссарларды жөнөтүү, байланыш түйүндөрүн зэлөө, борбордон буйрук берүү системасын калыптаандыруу жана анын аткарылышын көзөмөлдөө болгон. Чекинсиздик большевиктерге муназздуу эмес эле. Эми алар өздөрү бийликтөө келген ураандар «эмгекчилердин жалпы куралдануусу, жаны армияны ыктыярдуулуктун негизинде түзүү, жумушчулардын өзүн-өзү башкаруусу» сыйктуу тажрийбаларын токтолушту.

Бийликтөө колдон чыгарбай, бекем карман калуу үчүн большевиктерге аракеттеги жазалоочу машина керек эле. Ошол максатта контрреволюция менен күрөшүү үчүн Өзгөчө кырдаалдар боюнча комиссия, трибунал системасы түзүлдү. Мурдагы жергиликтүү өз алдынча башкаруу жоюлду. Акырында, жаны бийликтөө күчтүү армия керек эле. Эгерде 1917-ж. октябрьга чейин большевиктер мамлекетти армияга каттуу тартип киргизгендиги үчүн айыптаса, эми Л. Троцкий Кызыл Армияны түзүгө киришип жатып, буйрукту аткарбагандыгы үчүн олум жазасын киргизүүнү жеке солдат үчүн гана эмес, бүтүндөй бөлүктүн жоокерлерине колдонууга санкция (уруксат) алууга жетишкен.

Октябрьга чейин большевиктер басмасөз эркиндигин кызуу жактоочулар болушкан, эми алгачкы декрет бардык оппозициялык басмаларды жок кылуу жөнүндөгү декрет болгон.

1917-ж. октябрьга чейин большевиктер Уюштуруу жыйыныны идеяларын туруктуу жактоочуларбыз деп жар салышкан. Ленин 25-октябрда Советтердин II съездинде чыгып сүйлөп, Жер жөнүндөгү жана Тынчтык жөнүндөгү декреттерди Уюштуруу жыйынында бекиттириүүгө убада берген. Шайлоого даярдыктын учурунда большевиктер солчул эсерлер партиясы түзгөн өкмөттүк коалицияга кирип, аларга бир нече өкмөттүк портфелдерди берип, маанилүү саясий амал жасашкан. Бул коалиция 1918-ж. марта на чейин, солчул эсерлер Эл комиссарлар советинен чыгып кеткенге чейин жашаган.

Шайлоолор ошол учурдагы цивилизациялык дүйнөдөгү эң эле демократиялык мыйзамдын чегинде откөн. Социалисттик партиялар – 60% добуш алышкан, большевиктер – 25%, буржуазиялык-либералдык партия – 16%га жакын, калган добуштар улуттук партияларга, кооперативдик ж. б. союздарга тийген. Большевиктер үчүн бул женилүү эле, бирок алар бул женилүүнү моюндарына алгылары келген эмес. Уюштуруу жыйыны ачылган күнү 1918-ж. 5-январда, Петроградда чогулушту колдогон интеллигентциянын, студенттердин жана жумушчулардын демонстрациясы атылган. Жогоруда белгилегендей, 6-январга караган түнү Уюштуруу жыйыны кворумдун

жоктугуна байланыштуу деген шылтоо менен таркатылган. Көп отпей, Жумушчу, дыйкан, солдат депутаттарынын советинин III съезд чогулган, анда большевиктер көпчүлүк добушту камсыз кылышкан. Съезд «Эмгекчилердин жана ээзилген элдердин укугу жөнүндө декларациянын» негизинде, Федеративдүүлүктүн принциптери көрсөтүлбесө да, Россияны Федеративдүү мамлекет деп жар салып, эн негизгиси, ушул документ менен Россия «пролетариат диктатура-сынын» мамлекети деп жарыяланган.

**Пролетариат диктатурасынын бийлиги.** Диктатура ачыктан-ачык партиялык мүнөзгө ээ болду. 1918-ж. декабрда Л. Д. Троцкий РКП(б) жөнүндө минтиш жазган: «Ал (большевиктер партиясы) өлкөнүн бүткүл турмушуна жетекчилик кылат, ал тынчтык орнотот, ал согушка жетекчилик кылат, ал армияны түзөт, ал чоң жана кичине командирлерди көзөмөлдөп турат». Бир дагы маанилүү саясий кадам же уюштуруу маселеси РКП(б) Борбордук Комитетинин катышуусуз че-чилген эмес. Ушуга байланыштуу Ленин мындай деген: «Биз бир партиянын диктатурасын жактайбыз! Биз ушул пикирде турабыз жана бул чектен чыгып кете албайбыз!».

Жаны бийликтин мыйзам чегинде бекитилиши 1918-ж. 10-июлда РСФСРдин конституциясы кабыл алынганда биротоло бекемдеген, жаны мамлекет Россия Советтик Federativдик Социалисттик Республикасы (РСФСР) деп атала баштаган.

Бул конституцияга ылайык, жарандар тен укуктуу болгон эмес. Соодагерлер, дин кызматчылары, полициянын мурдагы кызматкерлери, жалданма жумушта иштегендөр жана алардын үй-бүлө мүчөлору шайлоо укугунан ажыратылган. Адамдын социалдык теги көптөгөн жылдарга анын тагдырын чечкен. Пролетариат дыйкандарга кара-ганды артыкчылыкка ээ болгон. Советтердин съездине бир жумушчу депутатты 25 мин шайлоочу шайласа, бир дыйканды 125 мин шайлоочу шайлаган. Добуш берүү ачык жүргөн. Мыйзам таптык мүнөзгө ээ болуп, таптык демократиянын принциптерин жактаган. Анда адамдын жеке укугун коргоо боюнча эч кандай кепилдик жазылган эмес. Советтик типтеги жаны укуктук система ушундайча пайда болгон.



## ДОКУМЕНТИК МАТЕРИАЛДАР

### «Тынчтык жөнүндө» декрет:

«24-25-октябрдагы революцияда түзүлгөн жана Жумушчу, солдат жана дыйкан депутаттарынын советине таянган жумушчулардын жана дыйкандардын өкмөтү бардык согушуп жаткан элдерге жана алардын мамлекеттерине тез арада адилеттүү демократиялык тынчтык жөнүндөгү сүйлөшүүлөрдү баштоону сунуш кылат.

Өкмөт аннексиясыз (башкалардын жерин зордук менен кошуп албоо, басып албоо) жана контрибуциясыз тынчтыкты орнотууну каалайт».

«Жер жөнүндө» декрет:

«Жерге болгон помещиктик жеке менчик тез арада, эч кандай сатуусуз алышат. Помещиктик ээліктер, бардык жеке ээліктер, монастырлык, чиркеөлүк жер ээліктери, алардын буюмдары, мұлктерү, чарба курулуштары жана бардык эмеректери Дыйкан депутаттарынын уезддик советтерине жана жер боюнча комитеттерге, андан кийин Уюштуруу жыйынынын карамагына откерүлүп берилет».

## ? Суроолор жава тапшырмалар

1. Революциянын алдындагы олкодогу экономикалык абалды мүнөздөгүлө. Жаны шарттарда эски проблемаларды чечүү женилбі же оорбү?
2. Февраль революциясынын алдында кандай проблемалар жана мильтеттер турган эле?
3. Эмне үчүн падыша тактыдан салыштырмалуу оной эле баш тартты?
4. Февраль революциясынын жүрүшүндө Россияда кош бийлик орногон, ушул саясий феномендин себебин түшүндүргүлө.
5. Документтик материалдарды пайдаланып, Совет бийлигинин алгачкы декреттеринин мазмунун мүнөздөгүлө. Тынчтык жана жер жөнүндөгү маселелерди чечүүнүн зарылдыгы эмне менен шартталган?
6. Сибирдин оюнар боюнча большевиктердин Уюштуруу жыйынына карата эзлеген багыты эмне үчүн өзгөрүп кеткен?
7. Эмне учун Уюштуруу жыйынына болгон шайлоодо эсерлер партиясы көпчүлүк добуш алган? 1917-ж. Октябрь революциясынан кийин Россияда тоталитардык мамлекет калыптанган деген козкарапша сибирдин пикиринер кандай?

## § 7. Россия 1918–1920-жж.

**Брест тынчтыгы.** Россияда эбегейсиз кайра курууларга киришкен большевиктер сырткы чегараларындагы тынчтыкка отө муктаж эле. Антанта өлкөлөрү «Тынчтык жөнүндөгү» большевиктик декретти тааныгылары келген эмес. Ошол эле учурда женилуу абалында турган Германия жана анын союздаштары согушууну токтотууга аргасыз болгон. Ошондуктан, Германия большевиктердин сунушун кабыл алып, 1917-ж. 2-декабрда Брест-Литовскиде жарашуу келишиими түзүлүп, тынчтык жөнүндөгү сүйлөшүүлөр башталган.

Большевиктер «Аннексиясыз жана контрибуциясыз» тынчтык келишимин сунуш кылышкан. Бирок Германия жаш Россия мамлекетинин алсыздыгынан пайдаланып калууну чечкен. 1918-ж. 1-январда немистик делегация Германияга Польшаны, Балтика олкөлөрүн жана Белоруссияны откерүп берүү ультиматумун койгон. Большевиктик жетекчиликте бул талап айыгышкан талааштарышты

пайда кылган. Анда «Бийликті сактап калуубу же дүйнөлүк революциябы?», деген маселе турган. Ленин башында турган большевиктердин бир болугу немистердин шартын толугу менен кабыл алууну сунуш кылышкан. Алар үчүн эң негизги маселе, кандай болбосун Совет бийлигін жана жақында боло турган дүйнөлүк пролетардык революциянын «социалисттик форпосту» болгон Россияны сактап калуу керек эле.

Ошол эле учурда негизги бөлүгүн дыйкандар түзгөн, согуштан чарчаган солдаттар наизаларын большевиктерге каршы буруудан кайра тартпайт эле. Большевиктик бийликті сактап калуу үчүн «дыйкандар армиясынын» бейтараптыгына жетишүү зарыл эле. Ал үчүн: «Тынчтык, кандай болбосун тынчтык» керек болчу.

Бирок тышкы иштер боюнча эл комиссары Л. Д. Троцкий, немистердин ультиматумунан баш тартты. Ал «согушту токтотобуз, армияны таркатабыз, тынчтык келишимине кол коюудан баш тарtabыз», – деп билдирген. Ага жооп кылып 1918-ж. 18-февралда немистик армия чабуулга оттуп, эки жуманын ичинде Минск, Полоцк жана Таллинди эзлеп алышты. Ушул окуялар аркылуу Ленин Борбордук Комитетте немистер менен тынчтык келишимге баруучу резолюцияны кабыл алууга жетиши.

**1918-ж. 3-марта Брестте тынчтык келишимине кол коюлган.** Берлин катаал талаптарды койду. Советтик Россиядан Украина, Финляндия, Грузия, Польша, Балтика өлкөлөрү болунуп кетти. Россия 3 млрд контрибуция толеого милдеттүү болду.

6–8-марттагы Россиянын коммунисттик партиясынын (РКП)бины VII съезди жана Советтердин чукул чакырылган IV съезди Бресттеги Тынчтык келишимин бекитти.

**Большевиктердин социалдык жана экономикалык саясаты.** Совет өкмөтү өзү жашаган алгачкы күндөрден тартып эле социалдык маанидеги бир нече иш-чараларды жүргүздү. 1917-ж. 30-октябрда 8 сааттык жумуш күнү жөнүндө декрет чыкты, аялдардын жана балдардын эмгегин коргоо боюнча система киргизилди, ооруп калган учурда, жумушсуз калганда камкордук, медициналык тейлөө жана мектептерде окутуу бекер болуп калды. 1917-ж. декабрда Эмгек кодекси жөнүндө, 1918-ж. 20-январда Ишеним эркиндиги жөнүндө мыйзам кабыл алынып, динди мамлекеттен жана мектептерден болуп салуу каралган.

20-ноябрда Эл Комиссалар Совети «Россиянын жана Чыгыштын бардык мусулман эмгекчилерине» кайрылуу жарыялаган. Ал кайрылууда: «Өзүңөрдүн улуттук турмушуарды эркин жана тоскоолдукусуз кургула.. Эсиңдер болсун, силердин укугуңар Россиянын бардык элдеринин укугу сыйктуу эле революциянын жана анын бардык күч органдары – Жумушчулардын, солдаттардын жана дыйкандардын советтери тарабынан корголот», – деп айттылган.

Февраль революциясынан көп етпей ишканаларда фабрика-заводдук комитеттер пайда болгон. Алардың максаты – ишканалардагы ишти токтотпоо, аларды туруктуу иш менен камсыздоо жана азық-түлүктүү бөлүштүрүү болгон. Октябрьга чейин эле Россияда 2 мингэ жакын фабрика-заводдук комитеттер болгон.

1917-ж. 14-ноябрда Эл Комиссарлар Совети «Жумушчу көзөмөлү жөнүндө» декрет кабыл алган.

1917-ж. 1-декабрда БАК (Борбордук Аткаруу Комитети) Эл Чарбасынын Жогорку Кенеши жөнүндө жобону бекитип, анда экономикалык саботажга каршы ишканаларды конфискациялоо караплан. Адегенде жеке менчик заводдор, 1918-ж. январдан баштап бүтүндөй тармактар мамлекеттештирилген.

Карапайым эл тарабынан бул социалисттик кайра куруулардын башталышы катары кабыл алынган. Бирок өлкөдө, өзгөчө шаарларда азық-түлүк маселеси кескин курчуй баштаган. Өнөржай толугу менен иштебей, акчага сатып алууга эч нерсе жок эле, күндөн-күнгө акчанын өздүк наркы да төмөндөй берген. Ошондуктан нан акчанын эквиваленти катары пайдаланылып, нанга онөржай буюмдарын алмаштырууга аргасыз болушкан.

Шаарларда жумушчулардан азық-түлүк кошуундары түзүлүп, ашыкча эгин-тегинди тартып алуу жана соодага жол бербөө үчүн кыштактарды көздөй жөнөтүлгөн. 1918-ж. 11-июнда «Айылдык кедайлерди уюштуруу жана аларды эн биринчи кезекте нан, зарыл буюмдар жана айыл чарба куралдары менен камсыз кылуу» деген декрет чыгарылган. Иш жүзүнде кедей менен орто дыйкандын, орто дыйкан менен бай дыйкандын айырмасын ажыраттуу деле кыйын эле. Азық-түлүк кошуундары өз чегин билишпей «бөрк ал десе, баш алыш», зомбулук көрсөтүп, курал колдонушкан учурлар көп болгон. Дыйкандар чойрөсүндө жумушчуларга каршы маанай жааралган, орто дыйкан азық-түлүк кошуундарына өтө шектенүү менен караган. Қоптогон катачылыктар, орто дыйкандарды экспроприациялоо (мамлекет тарабынан дайкандардын мүлкүн мажбурлап тартып алуу) бир жагынан, экинчи жагынан дыйкандардын бирдиктүү чыгуулары өлкөдөгү оор абалды ого бетер курчуткан.

Олкөдөгү экономикалык абалдын барган сайын оордошу коомдун жектелишин терендөтүп, олкону кылмыштуулуктун толкуну катаап кеткен.

1918-ж. 4-июлда Москвада Советтердин V съезді ачылды. Эсерлердин съезддин чечимдерине өзгөртүү киргизүү жөнүндөгү үмүттөрү акталбай калгандан кийин, Брест келишимин бузуп, Советтик Россияны Германия менен согушка түртүү үчүн, эсерлер Я. Блюмкин жана Н. Андреев 6-июлда немистердин элчиси Мирбахты өлтүрүп салышты. Абал татаалданып кетти. Натыйжалда, Советтик Россия Брест тынчтыгына кошумча кемснитилген, катаал келишимге кол коюуга аргасыз болду.

**Жарандык согуш.** Таптык карама-каршылык жарандык согушту жаратат. Адаттагы согуштардан айырмаланып, жарандык согушта мезгил боюнча да, мейкиндик боюнча да аныкталган чек болбайт. Анын башталган убактысын так аныктоого мүмкүн эмес, фронттун чегин да белгилөө кыйын. Жарандык согушта баарын артка сүрүп, алдынкы орунга таптык кызыкчылкытар чыгарат. Россиядагы жарандык согуш жумушчулар менен капиталисттердин, дыйкандар менен помещиктердин ортосундагы каршылыктардан да татаал болгон. Ал өз ичине социалисттик, анархисттик, буржуазиялык-демократиялык, реакциячыл-монархиялык, улуттук жана саясий багыттарды камтыган. Адамдык баалуу сапаттар: кайрымдуулук, сабырдуулук, боорукердик, гумандуулук, адеп-ахлактык артка жылып, «Ким биз менен болбосо, ал бизге каршы деген принципке орун бошоткон.

Жарандык согуш өлкөнүн таңдырындагы эң эле оор трагедия болгон. Бул күрөштө мыкаачылык, террор, ашынган канкордук чегине жеткен. Жарандардын жана коомдук тайпалардын таптык каршылыгы октябрдан кийин да басандаган жок. Красновдун жана Керенскийдин Петроградга жүрүшү, казак-орустардын, жашыруун комитеттердин жана уюмдардын контрреволюциясы – ушунун баары жарандык согуштун корүнүшү эле.

1918-ж. экинчи жарымынан 1920-ж. чейин согуш өлкөнүн турмушунун негизги мазмуну болуп калган. Большевиктер Октябрь революциясынын женишин сактап калышты. Алардын каршылаштары – «бидиктүү жана бөлүнбөс» монархиялык Россиядан, советтик бирок, коммунистесиз Россия үчүн деген максаттар менен күрөшүшкөн. Революциянын жана жарандык согуштун жүрүшүндө адамдардын көзкарапштары бир нече жолу өзгөрүп турган. Жарандык согуштун күч алышына согуштук интервенция да көмөкчү болгон.

**Аитанта интервенциясынын жайылышы.** Совет Республикасы на каршы күчтөрдү 1917-ж. ноябрдан баштап жашыруун аракеттенип жаткан кадеттер партиясы жетектоогө аракет жасады. Брест тынчтыгы алар тарабынан орус мамлекетинин эң эле чон маскарачылыгы катары кабыл алынды. 1918-ж. февралда кадеттер конституциялык монархия идеясына кайра кайрылышкан. П. Н. Милюков Киевде немистер менен биргеликте Москваны бошотуп, монархияны калыбына келтирүү жөнүндө сүйлөшүүлөрдү жүргүзгөн. Кадеттер партиясынын улуттук комитети интервенция тарапта болгон.

1916–1917-жж. Россияга жөнөтүлгөн согуштук жүктөрдү немистерден коргоо деген шылтоо менен 1918-ж. марта Мурманскиге жана Архангельскиге антиялык, француздук жана американлык аскерлер түшүрүлгөн.

Архангельскиде алар Совет бийлигин кулатып, эсерлердин жана кадеттердин өкмөтүн түзүшкөн. 1918-ж. апрелде Ыраакы Чыгышка япондук десанттар түшүрүлгөн. Совет өкмөтүнүн чечкиндүү каршылыгынан кийин гана алар өздөрүнүн кемелерине кайтышкан.

Сибирде англдар өзүн Ыраакы Чыгыштагы орус армиясынын башкы командачысымын деген казак-орус атаманы Г. Семёновго таянышкан. 1918-ж. апрелде анын кошуундары Забайкальеге басып киришип, катаал террордук бийлик орнотушуп, укмуштай мыкаачылыктарды жасашкан. Май айында советтик аскерлер С. Лазонун башчылыгы астында аларды Манчжурияга сұршын. Бирок сентябрда семёновчулар япондор менен бирге Читага киришип, өлкөнүн алтын запасын уурдаң кетишкен.

Англдар Закавказье жана Түркстанга тұштурулғен. Бакуда Совет бийлиги жоюлган. Бакунун алышы менен Совет республикасы согуш курчоосунда калган.

1918-ж. 2-сентябрда ББАК РСФСРди бирдиктүү согуш лагери деп жарыялаган декрет кабыл алды. Фронттогу жана тылдагы согуштук аракеттерди координациялоо үчүн 1918-ж. ноябрдын аягында **Жумушчу жана дыйкан Коргонуу кенеши** түзүлдү. Социалисттик Ата Мекенди коргоого өлкөнүн бардық ресурсун топтоо керек эле. Коргонуу кенешине бардық эл комиссарлары жана РРСК да баш ийген. Коргонуу кенешинде жумасына эки жолу курал-жараптарды чыгаруу, фронтту жана тылды камсыздоо, адам ресурстарын болуштуруу жөнүндөгү маселелер каралган.

**1918-ж. Чыгыш фронтундагы согуштар.** Чыгыш фронтундагы Казань, Самара, Симбирск үчүн болгон согуштар етө оор жана кандуу болгон. 10-сентябрда Кызыл Армия Казанды бошоткон. Чыгыш фронтунун аскерлерине В. К. Блюхер башчылык кылган 10 миндик партизан отряды чоң жардам берген. Блюхер кызыл гвардиялык кошуундар менен Челябинскиге келип, Совет бийлигин калыбына келтирген. Атаман Дутовго сокку уруп, эн эле оор шарттарда өзүнүн кошуундарын актардын тылды менен алыш өткөн. Ошондогу әрдиги үчүн Блюхер эн биринчи болуп Кызыл Туу ордени менен сыйланған.

**Түштүк фронттогу салғылаш.** 1918-ж. эрте жазында эле Л. Г. Корниловдун жана А. И. Деникиндин Ыктыяддуу армиялары Кубанга умтулуп жатышты. 1918-ж. апрелде Корнилов набыт болгондон кийин анын ордун А. И. Деникин ээледи. 1918-ж. экинчи жарымында советтик аскерлерди ал бир нече женилүллөргө дуушар кылып, Түндүк Кавказды толук ээлеп алган. 1918-ж. майда Дондо казак-орустардын Совет бийлигине каршы көтөрүлүшү чыкты, аларга П. Н. Краснов атаман болуп шайланған.

Россияга ачык интервенцияны уюштуруу идеясынын демилгечи-си У. Черчилль болгон. Ал большевиктер менен күрөшүү үчүн



В. К. Блюхер



А. В. Колчак

Германиянын армиясын кайра түзүүгө, Совет мамлекетин кулаттуу үчүн контрреволюциянын күчүн бириктириүгө жана Россияны бир нече майда белүктөргө белүп салууга күч топтоого умтулган. Бул пландарды АКШнын мамлекеттик департаменти кубаттаган. Париж тыңчтык конференциясына АКШнын делегациясы «Россиянын болжолдуу чегаралары» деп аталган картаны алыш келген. Анда Карелия жана Кола жарым аралы, Балтика бою, Украина, Белоруссиянын бир белүгү, Закавказье, Сибирь, Орто Азия ж. б. жерлер Россиядан сыртта калган.

1918-ж. ноябрда Колчак Омскиде согуштук төнкоруш уюштурду. Колчакты АКШ, Англия, Франция, Япония жарак-жабдыктар менен камсыздаган. Англиялык адистер Колчактын аскерлерин согуштук даярдыктан откөрүшкөн. 1919-ж. 14-марта колчакчылар Уфанды алышкан, 13-апрелде Ижевск багынды. Колчактын 135 мин армиясына Кызыл Армиянын 100 мин аскерлери каршы согушуп жатышты. Колчакты биротоло талкаллоо 1920-ж. кышында башталган. 13-январда Колчактын көзөмөлчүлөрү куралсыздандырылып жана алтын запасы менен бараткан поезд Колчак менен бирге партизандардын коштоосу астында Иркутскиге жеткирилген. 1920-ж. 7-февралда Иркутск Аскердик революциялык комитетинин токтому менен Колчак атылган.

Түркстан крайы көпкө чейин Борбордук Россиядан бөлүнүп калган. Жергиликтүү бийлик органдары өздөрүнүн акчаларын чыгара башташкан. 1919-ж. 14-августта Түркстан фронту түзүлүп, ага башкы командачы болуп М. В. Фрунзе дайындалган.

1919-ж. 15-майда генерал К. Н. Юденичтин армиясы Псковду, Гдовду ээлеп алды. 1919-ж. июлда деникиндик армиянын Москвага чабуулу башталган. 20-сентябрда алар Курскини, 6-октябрда Воронежди, 13-октябрда Орёлду ээлешкен.



А. И. Деникин

РКП(б) БК партиянын бардык мүчөлөрүнө жана эмгекчилерге «Бардыгы Деникинге каршы күрөшкө!» деген ураан менен кайрылды. Түштүк фронтто С. М Будённыйдин атчандар корпусу, казак-орустар бригадасы, латыш ат-кычтар дивизиясы күрөштү улантышты. 20-октябрдагы Кызыл Армиянын жеништүү чабуулунун натыйжаласында Орёл, Воронеж, Курск, ал эми 1920-ж. башында-Донбасс, Таганрог, Царицын, Ростов-на-Дону бошотулду.

1920-ж. марта Новороссийск, Екатеринодар бошотулган. 1920-ж. 4-апрелде Деникин бийликті генерал Врангелге өткөрүп берип, өзү Россияны биротоло таштап кетти.

Актар кыймылышынын олуттуу ийгилигине карабастан, женилип калышынын себеби, актардың жетекчилери эл массасын өзүнө тарткан ураандар менен чыга алган эмес. Ак гвардиячылардың ички саясатындагы «боштоңдукка чыгаруучулар» урааны тез эле өз маанисін жоготту. Анан калса, алардың күчү чачыранды болуп, бирдиктүү жетекчиликке баш ийген эмес.

*Ошентип, Россиядагы жарапандык согуш большевиктердин жеңиши менен аяктады.* Алар экономикалык жана адам ресурстарын фронттун керектөөсүнө жумшап, эн негизгиси адамдардын массалык болугүн «элдин кызыкчылыгын коргоочуларбыз» деп, алардың келечеги кең жаңы түрмушка карата ишеничине жетише алышкан.

#### Совет бийлигиини Орто Азияда орношу.

Колчактын негизги күчтөрүн талкалоо учурунда эле Кызыл Армия Совет бийлигин Казакстанда жана Орто Азияда орнотууну баштаган. Ал жерде ак гвардиячылар жана улуттук жана диний ураандар менен түрдүү тайпалар аракеттенишкен. Алардын бир бөлүгү кадеттик кошуундар менен байланышта болушкан.

Жалпысынан, Түркстан крайы көпкө чейин Борбордук Россиядан болунып калган. Жергилитүү бийлик органдары өздөрүнүн акчаларын чыгара башташкан. Түркстанда абал ак гвардиячылардан сырткары Совет бийлигие каршы жергилитүү басмачылар жана интервенттердин кошуундары да аракеттенишкендиги менен татаалданган. 1919-ж. 14-августта Түркстан фронту түзүлүп, ага башкы командачы болуп М. В. Фрунзе дайындалган.

1920-ж. февралда советтик аскерлер ак гвардиячылардын Орто Азиядагы таяныч жери болгон Красноводскини ээлеп, андан кийин актар Орто Азиянын чегинен чыгарылган. Түркстандагы Советтердин IX съеэди мыйзам кабыл алган, анда Түркстан Советтик Социалисттик Республикасын түзүү жарыяланган.

1920-ж. августта Кыргызстанда Совет бийлиги калыбына келтирилип, адегенде РСФСРдин курамындагы Кыргыз автономиялык облусу, 1926-ж. 1-февралда Кыргыз Автономиялык Советтик Социалисттик Республикасы жарыяланып, 1936-ж. 5-декабрда Кыргыз Советтик Социалисттик Республикасы болуп кайра түзүлгөн.

Түркстандагы курөштүн жеткен чеги Кызыл Армия колдогон Бухарадагы көтөрүлүш болгон. Англдардын жардамына таянган Бухара эмиринин бийлиги 1920-ж. жайында кулаган. Ошол эле жылы Хива хандыгынын бийлиги кулатылган.



М. В. Фрунзе

«Аскердик коммунизм». Ленин «аскердик коммунизм» жөнүндө 1921-ж. жазында бириңчи жолу айтып чыгып, аны азық-түлүктү болуштуруү менен байланыштырган, бирок анын элементтери 1919-ж. 11-январда «Азық-түлүктү жана тоютту болуштуруү жөнүндөгү» декреттен башталган. Социализмге отүүнүн максатын большевиктер рынокту, акча жүгүртүүнү жоуп, аларды борбордоштурулган өндүрүш жана болуштуруү менен алмаштыруудан көрүшкөн. Рыноктун ордун бүткүл чарбалык турмушту жөнгө сала турган пландооболуштуруү механизми ээлеш керек эле. Ал үчүн «пролетариат диктатурасы» талап кылынган, башкача айтканда, борбордун бирдиктүү әркин эң бир алыссы булун-бүрчтарга чейин жеткирип, чийкизат менен ресурстардын ағымын көзөмөлдөп туруучу борбордоштурулган катаал система керек болгон. Бардык нерсе талашсыз «әсеп-кысапка» жана «көзөмөлгө» алышыши керек эле. Аны ишке ашыруу үчүн өзгөчө даярдыктан еткөн жана ишенимдүү административдик аппарат, бул системаны жападан-жалгыз туура жол катары кабыл ала турган калк керек болгон. Менчикке болгон укукту мындайча чектөө идеалдуу болмок: жер участогунан тартып тигүү машинасына чейинки бир да буюм, административдик-болуштуруү механизми жол бербесе, киреше алуу максатында продукция өндүрүп сатууга, пайда табууга пайдаланылбайт эле. «Аскердик коммунизм» саясатынан өзгөчө дыйкандар катуу жабыр тартышкан, алардын азық-түлүгүн ашыкча болбосо да тартып алыш турушкан.

Мамлекеттин колуна азық-түлүктү болуштуруүнү берүү терс корунушту пайда кылып, төрөпейилдиктиң (бюрократизмдин) өсүшүнө алыш келди. Буйрукчул-административдик системанын элементтери дал ошол жарапандык согуштун жылдарында калыптана баштаган.

1920-ж. экинчи жарымы «аскердик коммунизм» саясатынын эң жогорку чегине жеткен мезгили болду. Өкмөт акча системасын алыш таштоого киришти: унааларда акысыз жүрүү, ишканалардагы почта-телеграф операциялары үчүн акы төлөө алышын ташталды. Коммуналдык кызмет көрсөтүүнү: телефонду, суу түтүктөрүн, газды, электр жарыгын, жылытууну акысыз пайдалана башташты. Ал тургай, дарыдармекке, кенири пайдалануучу товарларга акы толоону алыш салуу жөнүндө декрет кабыл алынган.

Ошентип, дыйкандардын азық-түлүктөрүн тартып алуу, же азық-түлүк болуштуруү, рынок мамилелериндеги алыш-сатуу системасын жок кылуу, товарларды зордоп алмаштыруу, кооперацияларды болуштуруүчүү органга айландыруу, тенденчелик, акысыздык – мына ушулардын баары «Аскердик коммунизм» деп аталган системанын элементтери болгон.

1920–1921-жж. өлкөдөгү экономикалык абал. Жарапандык согуштуу жыйынтыктары. Төрт жылга созулган дүйнөлүк согуш, революция, жарапандык согуш, интервенция жана «аскердик коммунизм»

саясаты өлкөнү таптакыр бүлүндүрдү. Терен кризис коомдук турмуштун бардык жагын, өнөржайды, айыл чарбасын кантады. Эгин талаалары кыскарып, түшүм алуу төмөндөдү. Айыл чарбасында дүн продукция 2 эсеге азайып нан, туз, шеренке жетишкен эмес. Кант өндүрүү согушка чейинки мезгилге салыштырганда 45 эсеге кыскарган. Кыштак менен шаардын ортосундагы байланыш үзүлгөн. Дыйкандардын азык-түлүктү болуштуруүгө болгон нааразылыгы есекен.

Жарандык согуштун аякташи күн тартибине айыл чарбасын калыбына келтирүү маселесин койду. Көптөгөн экономикалык маселлерди жакырдыктын негизинде чечүү мүмкүн эместиги айын болду. Түзүлгөн кырдаалдан чыгуу үчүн жол издею Россияны электрлештирүү планын (ГОЭЛРО) жаратты.

1920-ж. декабрда ачылган Советтердин Бүткүл россиялык VIII съезди ГОЭЛРО планын бекитти. Бул планды Ленин «партиянын экинчи планы» деп атап, ал 10–15 жылдык мөөнөткө белгиленген.

Бирок олкө жетекчилигинин көпчүлүгү кризистин терендигин түшүнгөн жок. Ал үчүн дыйкандардын жана армиядагылардын – Кронштадт аскер моряктарынын котөрүлүшү керек эле.

1917-ж. октябринан бери революциянын ар-намысы деп эсептеп келишкен Кронштадттын моряктары 1921-ж. 1-марта котөрүлүшкө чыгышты. Алар сөз, басмасоз эркиндигин, «дыйкандардын жерге болгон толук эркиндигин», соода-сатык эркиндигин талап кылышты. Алар Убактылуу революциялык комитет түзүшүп, бардык жаңардарга кайрылуу жарыялашты.

Кронштадттык моряктардын котөрүлүшүн басуу Революциялык аскердик советтин төрагасы, аскер иштери боюнча эл комиссары Л. Д. Троцкийге тапшырылган.

1921-ж. жазындағы окуялар большевиктер тарабынан олуттуу саясий кризис катары бааланды. Кронштадт козголону Лениндин аныктамасы боюнча, «большевиктердин бийлиги үчүн Деникин, Юденич, Колчактын козголонун бириктиргендөн да коркунучтуураак» болгон. Анткени ал котөрүлүштө дыйкандардын нааразылыгы армиянын аскердик күчү менен биригип кеткен жана алардын ураандары меньшевиктер менен эсерлердин ураандарына төп келген. Кронштадт бол үч күнтүн биригип кетүү коркунучун пайда кылган. Бул коркунучту биринчилерден болуп В. И. Ленин түшүндү. Большевиктердин бийлигин сактап калуу үчүн, б и р и н ч и д е н, дыйкандар менен келишимге баруу керек, э к и н ч и д е н, бардык оппозициялық күчтөргө каршы аёсуз күрөштү баштоо керек болду. Өлкөдөгү оор абал большевиктерди экономикалык саясатта ийкемдүү болууга мажбурлады. 1921-ж. Россиянын калкы 1917-ж. салыштырганда 10 млнго кыскарган, өнөржай өндүрүшү 7 эсеге азайган, көмүр жана нефть өндүрүү XIX к. аягындағы дөнгөлдө болгон. Айыл чарбасынын дүн продукциясы согушка чейинки дөнгөлдин 67% ин түзгөн. Бир нече жылдар бою адамдар ач-жыланач абалда жашашкан. 1921-ж.

жазында жана жайында Волга боюнда коркунучтуу ачарчылык баштады. Ал кургакчылыктан гана эмес ашыкча эгинди тартып алуунүн кесептинен, эгин эккенге үрөндүн жоктугунан келип чыккан. Жараптык согуштун кесептинен, шаарларда чийкизаттын жана отундун жетишсиздигинен Петроградда 64 эн ири завод жабылган. 1921-ж. Москва өзүнүн жумушчуларынын жарымын, Петроград үчтөн экисин жоготкон. Согуштун эн эле кайгылуу кесепти - кароосуз калган жаш балдардын саны 7 млнго жеткен. Ошентип, «аскердик коммунизм» саясатына турмуш өзү чек койду.

## ДОКУМЕНТТИК МАТЕРИАЛ

### Кронштадттык моряктардын кайрылуусу

«Бардык бийликтүү дыйкандарга, жумушчуларга, моряктарга жана кызыл аскерлерге!

1921-ж. 2-марта кронштадттык моряктардын жана кызыл аскерлердин кенири массасы тарабынан бийликтүү коммунисттерден Убактылуу революциялык комитеттин колуна оттү. Жашыруун шайлоонун негизинде Советтерге шайлоо жүргүзүү зарыл. Өлкөнү бүлгүндөн жана кыйроодон силер, моряктар, кызыл аскерлер менен биргеликтөө гана алыш чыга аласынар.

Коммунисттик партия биздин адилет талаптарыбызга керендиk кылды. Жумушчулар, моряктар, кызыл аскерлер бири-биринер менен бекем, тыгыз байланыш түзгүлө. Силер далайдан бери жаны турмушту күттүнчөр. Коммунисттик партия аны силерге берген жок. Ошондуктан аны өзүнөр түзгүлө.

Бийликтүү партияга эмес, Советтерге берилиши керек. Коммунисттердин З жылдык бийлигидеги партиялык диктатура эмнеге алыш келерин биз оор тажрыйбадан улам түшүндүк. Бийликтөө кандай партия турбасын, ал диктатордун ролунан алыш кете албайт, ал канчалык социалисттик болбосун, баары бир анын программасы жана тактикасы турмушта эмес, кабинетте иштөлөт. Ошондуктан элди башкарууга бир дагы партиянын моралдык да, юридикалык да укугу жок.

Эгерде бийликтөө бир эмес бир нече партия турса, абал андан да жаман болот, анткени алар башкарууну бириңен экинчиси талашып жатып, эмгекчилер жөнүндө ойлогонго убактылары да болбайт. Ошондуктан биз, Кронштадттын көтөрүлүшчүлөрү, желегибизге «Бардык бийликтүү партияларга эмес, Советтерге!» деген ураан жаздык».

## ?

### Суроолор жана тапшырмалар

1. Германия менен болгон сепараттык тынчтык келишиминин тарапкерлеринин жана каршы чыккандардын ынандашуучу далилдерин көлтиргиле. Алардын кайсынысы бийликті большевиктердин колунда карман калуу максатына жооп берген?
2. Россиядагы жарандык согуштун себептерин жана негизги этаптарын атагыла. Большевиктик өкмөттүн кайсы кадамдары коомдогу карама-каршылыктардын отун тутандырыды?
3. Антанта өлкөлөрүнүн интервенциясынын түпкү максаты эмнеде эле?
4. «Аскердик коммунизм» саясатынын маңызы эмнеде жана ал кандай себептер менен шартталган?
5. Адам «аскердик коммунизм» диктатурасынын шартында» деген темада реферат жазгыла.
6. Документтеги материалдарды пайдаланып, Кронштадт көтөрүлүшүнүн ураанын талкуулагыла. Аны антисоветтик, антибольшевиктік деп атоого болобу?
7. «Биздин айыл жарандык согуштун жылдарында» деген темада билдириүү жазгыла.
8. Деникин, Колчак, Врангель, Юденич жана Красновдорду «орус патриоттору» деп атоого болобу? Диспут уюштуругула.
9. Жарандык согуштун кесепеттери жөнүндө айтып бергиле.

### § 8. Согуштан кийинки дүйнө жүзү

**Европадагы империялардын кыйраши.** Биринчи дүйнөлүк со-  
гуш аскердик-саясий чыр-чатақтын катышуучуларынын ортосунда-  
гы саясий жана социалдык карама-каршылыктарды андан-ары кур-  
чутту. Көп улуттуу империяларда маданияты, каада-салттары жана  
жашоо шарттары ар түрдүү элдердин улуттук-мамлекеттик өз ал-  
дынчалыгы биринчи орунга чыкты. Империялардын кыйраши жана  
улуттук мамлекеттердин пайда болушу дүйнөнүн саясий картасын  
өзгөртүп, жаны эларалык блокторду жана союздарды түзүүгө шарт  
түзгөн. Борбордук жана Чыгыш Европада эгемендүү мамлекеттер-  
дин калыптануу процессинде эларалык факторлор: биринчи дүйнөлүк  
согуш, Россиядагы 1917-ж. Февраль жана Октябрь революциялары,  
Германиядагы 1918-ж. революция чон маанигэ ээ болгон.

1918-ж. ноябрда Германияда башталган революциялык чыгуулар акырындык менен басандады. Ал эми 1919-ж. январда коммунисттердин (Германия компартиясы көтөрүлүшкө бир нече күн калганда эле түзүлгөн) Берлинде куралдуу көтөрүлүш чыгарууга жасаган аракетин бийликтөр оной эле басып салышкан. Ырас, андан көп отпөй, апрелде, Бавариядагы көтөрүлүш женишке жетишип, ал жерде башкаруу органдарын советтик үлгү боюнча түзүүгө аракет кы-

лынты. Бирок, үч жумага жетпей Баварияга жиберилген өкмөттүк аскерлер Бавария Совет республикасын да жок кылды.

Революциялык чыгуулар көп улуттуу Австрия-Венгриянын райондорунда да болуп оттү. 1918-ж. 12-ноябрда империя кулагандан кийин Австрия республика болуп жарыяланды. Көп отпөй анда коалициялык өкмөт түзүлүп, ага социал-демократтар да кириши. Австрияда Германиядагыдай куралдуу кагылышуу болгон жок жана 1920-ж. демократиялык конституция кабыл алынды.

Венгриядагы окуялар башкача жүрдү. Ал жерде 1918-ж. 16-ноябрдагы толкундоолордун натыйжасында республика жарыяланып, кийинки жылы мартта биригип кетишкен социал-демократтар жана коммунисттер өкмөт түзүштү. Өкмөт Венгрия Совет республикасын жарыялап, негизги ишканаларды, банктарды, помешиктердин жерлерин мамлекеттештирген. Бул реформаларга жооп катары алардын каршылаштары чет элдик аскерлердин (румыниялык жана чехословакиялык) колдоосу менен солчул өкмөтке каршы чыгышты да, 1919-ж. 1-августта өкмөт кулады. Венгрияда бийликке адмирал Миклош Хорти келип, ал иш жүзүндө диктатордук бийлиktи орноткон.

Кулаган Австрия-Венгриянын башка аймактарында 1918-ж. аягында козкарандысыз Чехословакия (28-октябрь) жана сербдердин, хорваттардын жана словендердин королдугу (1-декабрь) пайда болуп, ал 10 жылдан кийин Югославия деп аталац калды. Россия империясынын мурдагы батыш аймактарында да Финляндия, Латвия, Литва, Эстония жана Польша эгемендүү мамлекеттери түзүлдү. Антанта өлкөлөрү менен женилген Германиянын жана анын союздаштарынын ортосунда түзүлгөн тынчтык келишимдерде аймактык озгоруулөрдүн бекитилиши ото чон мааниге ээ болгон.

**Версаль тынчтык келишими жана анын кесепеттери.** Биринчи дүйнөлүк согуштун натыйжаларын жыйынтыктоо үчүн 1919-ж. яварда Парижде эларалык конференция чакырылды. Анын ишине женип чыккан негизги өлкөлөр АКШ, Англия жана Франция, алардан сырткары 24 мамлекет катышты. Женилген өлкөлөр катышкан жок. Москва ооз жүзүндө чакырык алса да, Советтик Россиянын өкүлдөрү барышкан эмес. Бирок Россия Германия империясынын кулашы менен 1919-ж. 13-ноябрда Брест келишимин жокко чыгарып, Компъень келишимине кол койду. Натыйжада Россия ажырап калган аймактарынын бир аз бөлүгүн кайтарып алды.

Конференциянын башында Германия жана анын союздаштары менен тынчтык келишиминин шарттары тез эле макулдашылып, кол коюлат деп күтүлгөн эле. Бул үмүт алдыңкы үч мамлекеттин делегацияларынын лидерлери—АКШнын президенти В. Вильсон, Англиянын премьер-министри Д. Ллойд Жорж жана Франциянын премьер-министри Ж. Клемансого байланыштуу болгон.

Бирок көп убакыт оттой бол «чон үчтүктүн» ичинде келишпес карама-каршылыктар бар экендиги маалым болду. Анын себеби: ар бири ушул конференцияда эле эмес, деги эле бүткүл эларалык саясатта өзүнө башкы, чечүүчү ролду алгысы келген. «Орус маселеси» конференциянын жетекчилерин абдан тынчсыздандырган, ошондуктан Россиядагы интервенцияны улантуу жана анын аймагын бөлүштүрүп алуу негизги маселе болгон.

Чечимдер курч талаштардын жүрүшундө кабыл алышып жатты, анткени катышуучулардын максаттары карама-карши эле. Француз делегациясы өзүнүн эзелки душманы Германиянын кебүреек начарлашина жетишүүнү каалады, анткени анда Франция Европада үстөмдүк кылуу мүмкүнчүлүгүнө ээ болмок. Англиянын премьер-министри Ллойд Жорж күчтүү Германияны сактап калууну сунуш кылды, анткени ал Германияны Франциянын Европадагы үстөмдүгүнө тентайлаша турган күч катары караган жана аны «большевизм коркунучуна» карши пайдаланууну көздөгөн. Вильсон Германияга каратада өтө эле аша чаппаган, согуштан кийинки Европада Франция менен Англиянын үстөмдүк кылуусун каалаган эмес.

Версаль тынчтык келишими Антантанын лидерлери убада кылган «адилеттүү жана демократиялуу» тынчтыктан алыс болуп чыкты. Версаль сарайында кол коюлган келишим боюнча Германия согушту баштоочу катары айыпталып, жазаланышы керек эле. Германия бардык колонияларынан ажырап, анын аймагынын бир болугу коншулаш мамлекеттерге откөрүлүп берилип, өзү Антантанын бир катар өлкөлөрүнө согуштун кесептинин келтирген зияны үчүн репарация төлөп берүүсү жөнүндө чечим кабыл алынган.

**Келишимдин аймактык абалы.** Германия Францияга Эльзас менен Лотарингияны кайтарып берди, ал эми Саар облусун башкаруу 15 жылдык меонөткө Улуттар Лигасына берилген. Германиянын аймагынын сегизден бир бөлүгү тартып алышып, Данциг (Гданьск) «эркин шаар» деп жарыяланды. Өз кезегинде Германия өзүнө ыйгарып алган Польша жерлеринин бир бөлүгүн (Познань, Пруссиянын жана Помераниянын кәэ бир райондору) кайтарган. Эйкен, Мальмери жана Морене округдары Бельгияга откөрүлүп берилди. Германия ошондой эле Мемледен (Клайпеда) баш тартып, кийин ал Литвага оттү.

Германиянын колонияларын Англия, Франция жана Япония бөлүп алышкан. Англия менен Франция Осмон империясынын «мурастарын» да өздөрүнө ыйгарышты.

Натыйжада, Англия Палестинаны, Трансиорданияны, Иракты жана Танганиканы алууга, Франция Сирия менен Ливанга Улуттар Лигасынан мандат алган. Англия менен Франция Того менен Камерундун аймагын бөлүп алышкан. Япония Мариана, Каролин жана

Маршалл аралдарына, ошондой эле Шаньдун жарым аралына ээлик кылып калган. Англиянын доминиондору да бир катар аймактарга ээ болушкан.

**Улуттар Лигасынын түзүлүшү.** 1919-ж. январда Париж конференциясында, В. Вильсондун талабы боюнча, тынчтыкты жана эларалык коопсуздуку камсыздоо милдети жүктөлгөн эларалык уюмdu – **Улуттар Лигасын түзүү жөнүндө** чечим кабыл алынган.

Улуттар Лигасынын жогорку органы – Ассамблея түзүлүп, ага Лиганын мүчелөрүнүн бардык өкүлдөрү кирген. Лиганын кенеши – чоң укуктарга ээ болгон орган эле. Беш мамлекет – АКШ, Улуу Британия, Франция, Италия жана Япония кенештин туруктуу мүчелөрү болуп калышкан. Улуттар Лигасынын жобосу боюнча, агрессор мамлекеттерге каршы тынчтыкты жана коопсуздуку бузгандыгы учун санкцияларды (саясий жана экономикалык) колдонуу караталган. Мындан тышкary, Улуттар Лигасынын жобосу Эларалык укук боюнча жаны институт түзүнү пландаштырган. Бул мандаттык системага ылайык, колонияларды өз алдынчалыкка даярдоо учун Улуттар Лигасынын колонияны башкарууну бул же тигил мамлекетке тапшыруу укугу каралган (мандат берүү). Иш жүзүндө бул кытмыр формула колонияларды кайра бөлүштүрүүнүн айласы болгон. Ошентсе да, Улуттар Лигасынын түзүлүшү согуштан кийинки биринчи он жылдыкта «пацифизм доорун» жаратууга өбөлгө болду (пацифизм – тынчтык урааны астында ар кандай согуштарга каршы агым).

*Вильсон Улуттар Лигасынын Жобосунун киришишүү болугунө Версаль тынчтык келишимин киргизүүнү катуу талап кылган.*

Бирок, Париждеги тынчтык конференциясынан кийин да меми-реген тынчтык окум сурғон эмес. Японияга Шаньдун жарым аралынын берилишине нааразычылык билдириген Кытай, Германия менен түзүлгөн келишимге кол коюудан баш тарткан. Алдынкы мамлекеттерге Ыраакы Чыгыштагы жана Тынч океандын бассейниндеи карама-каршылыктарды жөнгө салуу менен алек болууга туура келген.

АКШга өзү учун пайдалуу жана мааниси зор чечимдерди кабыл алуу учун Вашингтондо конференция чакырууга мүмкүнчүлүк түзүлгөн.

**Версаль-Вашингтон системасы. Вашингтон конференциясы (1921-ж. ноябрь – 1922-ж. февраль).** АКШдан тышкary конференцияга Улуу Британия, Франция, Япония, Италия, Бельгия, Португалия, Голландия жана Кытай катышты. Советтик Россия тынч океандык ири мамлекет болсо да конференцияга чакырылган жок. Кабыл алынган чечимдер бир нече башкы маселелерди, анын ичинде, АКШнын алдында турган маселелерди чече алмак. «Төрт ири мамлекеттин келишими» (Англия, АКШ, Франция, Япония) колониялуу мамлекеттердин Тынч океан бассейнинин аралдарындагы ээликтөрүнин озгөрүүсүз калуусун бекемдеген.

Мындаи кепилдиктер адатта аймактардын сакталып калышына коркунуч туулган учурда кабыл алынат. Бул жерде өсүп бараткан американалык япондук карама-каршылыктар жана башка мамлекеттердин Япониядан чочулоосу жөнүндө да сез болгон.

«Беш мамлекеттин келишиши» (Англия, АКШ, Франция, Япония жана Италия) формалдуу түрдө суу сыйымдуулугу 35 000 ташкан аскердик кемелерди курууга тыюу салган, кемелердин оордугу 35 000 ташпоого тишил эле.

Кабыл алынган макулдашуу жарыша куралданууну чектөө катары караган.

«Тогуз мамлекеттин келишиши» чон мамлекеттердин Кытайга болгон мамилесин жана Версаль тынчтык келишимин белгилүү дөнгөэлде кайра кароону билдириген. Биринчи дең, анда сез жүзүндө болсо да Кытайдын өзалдынчалыгын жана эгемендүүлүгүн урматтоо жонундо жобо бар эле. Экинчи дең, тараптар Кытайдын бүткүл аймагында сооданы жана оноржайын өнүктүрүүдө «ачык эшик» жана «тен мүмкүнчүлүктөр» принциптерин кармоо жөнүндө макулдашышкан. Бул Кытайды «таасир этүү чөйрөлөрүнө» бөлүштүрүүдөн баштартуу эле. Акырында, Япониядан Шаньдун жарым аралын басып алуудан баштартууну жана аны Кытайга кайтарып берүүнү АКШ кайра-кайра талап кылган.

Вашингтондо кол коюлган келишимдер Версаль системасын толуктап, жалпысынан Версаль-Вашингтон системасы түзүлген; ал Европадагы, Азиядагы, Африкадагы жана Тынч океандагы согуштан кийинки тынчтыкты жөнгө салуунун шарттарын аныктаган жана эларалык мамилелер тармагын убактылуу болсо да туректаштырууга негиз түзген.

**Тарыхый жаңы доордун башталышы.** Европа өлкөлөрүндөгү согуштан кийинки социалдык жана саясий абал. Жаңы замандын маанилүү өзгөчөлүктөрүнүн бири катары бул мезгилди «массалардын жана массалык кыймылдардын кылымы» деп мунөздөөгө болот. Жалпы шайлоо укугуунун жана демократиялык эркиндиктүн онугүшүү көптөгөн эл массаларын саясий турмушка жана саясий күрөшко тартты. Жаңы коомдук көрүнүштердүү ошол учурда эле «массалардын кылымы», «башаламандык кылымы» деп да атап жүрүштү.

Уюштурулган саясий жана чачкын социалдык кыймылдарга калктын кенири массаларынын катышуусу талашсыз түрдө прогрессивдүү көрүнүш болгон. Бирок анын экинчи тарабы да бар эле: саясий жана экономикалык толкундоолордун шарттарында калктын эмоцияга алдырган белүгүн реакциячыл кыймылдарга тартып, «башаламандуу бийлик идеяларынын» фанаттары жана авантюрист (элдин козүн будамайлап, алдоочулар) саясатчы сөрөйлөр пайдаланып кеткен учурлар болгон.

Ошондой тенденциялар үчүн европалык коомдо жетиштүү негиз бар эле. Согуш учурундагы кыйынчылыктар жана жакырдануу ондогон млн адамдарды көнүмүш турмуш абалынан чыгарып, эң бир жакыр абалга чейин жеткирген. Баарынан мурда мындай азап-тозокторго шаарларда жашаган жумушчулар, кызматчылар, соодагерлер, колөнерчүлөр дуушар болушкан. Согушта аман калып, фронттон кайтып келген солдаттардын абалы да женил эмес эле. Европа өлкөлөрүндө калктын басымдуу катмарлары айласыз абалда, көчөдө ишсиз кандык калышкан. Мына ошолор ар кандай социалдык демагогияга, утопиялык идеяларга, улуттук артыкчылык деген ашкере шовинизмге тез, онай тартылышкан. Калктын бул маргиналдык топтору ар кандай козголончу аракеттерге аралашып кетүүгө даяр турушкан.

**Тоталитардык бийликтөрдөн өзгөчөлүктөрү.** Дүйнөлүк эки согуштун (1914–1918-жж. жана 1939–1945-жж.) ортосунда Европада саясий бийликтин эки түрү: коомду өнүктүрүүнүн авторитардык-тоталитардык жана либералдык-демократиялык үлгүлөрү өкүм сүргөн.

Тоталитардык бийликтөр белгилүү бир максатты: экономикалык жана саясий оор кризистен чыгуу үчүн, элди куралданырып, согушка даярдануу үчүн индустриялаштырууну төздөтүү же күн мурунтан аныкталган идеологиялык курулуш (конструкция) боюнча коомду жана адамды өзгөртүүнү көздөп түзүлгөн. «Тоталитаризм» деген түшүнүк 1920–1930-жж. СССРде калыптанган административдик-либерализмге, демократияга, пикирлердин ар түрдүлүгүнө, ойдун жана уюмдашуунун эркиндигине карама-карши келип, эч айкалышпайт. Тоталитаризм мамлекет коомдук турмуштун бардык тармагын көзөмлөдөп, жонгө салып турушун көздөйт. Мындай учурда жеке адамдын эркиндиги ушунчалык чектелгендиктен, жеке менчик экономикалык негизгө ээ болбрайт.

**Авторитардык саясий режимдер.** Согуштар аралыгында Борбордук жана Түштүк Чыгыш Европада бекемделген авторитардык саясий бийликтөр (Венгрия, Австрия, Болгария, Румыния, Югославия, Польша ж.б.) откөөл мунөзгө ээ болушкан. 1940-ж. аяк ченинде, гитлердик армия Францияга басып киргендөн кийин, бүткүл континенттик Европада Атлантикан СССРдин чектерине чейин фашисттик же авторитардык бийликтеги мамлекеттер орун алышп, бейтарап өлкөлөр катары Швеция менен Швейцария гана четте калышкан. Эгерде ошол кездеги Европа менен Азиянын картасын карал көрсөк, XX к. 40-жж. дүйнөдө демократия менен эркиндиктин кичинекей эле аралчалары калганына ынанабыз.

**Фашизм жана нацизм.** Фашизм – тоталитаризмдин корпоративдүү (кобүнчө кесиптештил негизде түзүлгөн бирикме, союз) варианты.

Идеология жаатында фашизм менен нацизм улутчулдук, шовинисттик жана социалисттик идеялардын, демократияга каршы, либерализмге каршы жана марксизмге каршы эклектикалык (эклектика – бири-бири менен байланышпаган түрдүү көзкараштарды негизсиз эле бириктируү) аралашмасы болуп саналат. Фашизм – бул тануу идеологиясы жана ошол эле учурда күч колдонуп коркутуу аркылуу «жаны тартип» деген ой жоруу концепциясынын негизинде коомду кайра курууга болгон ишеним дегендикке жатат.

Башка радикалдык кыймылдардан айырмаланып, фашизм массалык база түзүүгө жетишкен. Коомдун бир катмары фашисттик идеяларды, расалык теорияны жакташып, материалдык пайда табууну көздөшкөн, башкалары кылмыштуулук туткуунунда калышкан. Ошол эле учурда фашисттик бийликтөр жигердүү социалдык саясатты да жүргүзүшкөн. Алар экономикалык кризистен чыгуунун жолдорун да таба алышкан.

**Италияда фашисттердин бийликтөр келиши. Бенито Муссолини.** 1920–1930-жж. фашисттик саясий агымдагы партиянын бийликтөр келүүсүнүн мисалы катары Италияны алса болот.

Согуш бүлүнүүнү, өсүп бараткан инфляцияны, жумушсуздукту жаратып, аскерден кайткан жоокерлерди оор турмушка кириптер кылган. Өлкөдө терен социалдык-саясий кризис бышып жетилген. Түркиянын эсебинен турмушун ондоп алабыз деген үмүттү 1918–1923-жж. Түркия революциясы таш кантырды. Италия женгендердин катарындагы женилген өлкө болуп калган. Бул кырдаал улуттук сыймыкты кемситкен маанай жараткан. Ошондуктан, фашисттердин шовинисттик үгүттөрү кургакчылыкта жааган жамғырдай кабыл алынган.

Улуттук биригүүнүн натыйжасында түзүлген саясий бийлик өлкөнүн саясий турмушун көзөмөлдөй албады. Италиялык либералдык мамлекет начар чыгып калды. Баарынан мурда мамлекеттик бийлик менен элдин ортосунда байланыштын натыйжалуу механизми болгон эмес. Италия парламентиндеги буржуазиялык саясий агымдардын так программалары да, даана уюшулган бөлүмдерү да болгон эмес. Жападан-жалгыз чыныгы саясий уюм деп эсептөөгө боло турган күч – Италия социалисттик партиясы эле.

1919-ж. Ватикандын колдоосу менен алгачкы буржуазиялык партия – Массалык католиктик кыймылдын элдик партиясы уюшулган. Италиядагы фашисттик партиялар 1919-ж. жазында түзүлө баштаган.

Алардын лидери социалисттик партиянын мурдагы мүчөсү **Бенито Муссолини** болгон. Өздөрүнүн үгүт иштерин жүргүзүүдө фашисттик уюмдар улуттук сезимдерди козгоону эске алышып, антикапиталисттик маанайды, анын ичинде социалисттик деп эсептелген тәңчилик жана социалдык адилеттүүлүк деген түшүнүктөрдү кенири колдонушкан. Алар ошондой эле жаны замандын жаны байларына жана



Бенито Муссолини жана  
Адольф Гитлер

ири капиталга карата жек көрүнү пайдаланышып, ошол эле учурда «эмгекчил буржуазияны» колдоо жөнүндө айтышкан. Бул майда буржуазияга абсолют жаккан. «Күжүрмөи союздар» деп аталган фашисттик уюмдар (фашизмди комбатименто) шаарларда түзүлген. Ал эми ири жер ээлери айыл жерленинде жалчылар лигалары менен күрөшүү үчүн «өзөлдүнч» коргоо отряддарын» уюштурушкан. Бул уюмдар террорду, зордук-зомбулукту, коркутууну кенири пайдаланышкан.

Фашисттик террор (жумушчу уюмдарынын имараттарын ерттөө, профсоюздардын жана солчул партиялардын

активисттерин өлтүрүү, жергиликтүү бийлик органдарын коркутуп таратуу) эч кандай жазага тартылган эмес. Фашисттер өздөрүн большевизм коркунучуна каршы күрөшүүчүлөрбүз деп жарыялашкан. Алар бийликтердин көрмөксөнгө салуусун пайдаланып, жумушчулардын уюмдарын, митингдерин, чогулуштарын күч колдонуп таратууну ишке ашырышкан.

Жумушчу уюмдарынын, коммунисттердин жана социалисттердин бирдиктүү аракети фашисттик террорду токтото алат болчу. Бирок аларда андай биримдик болгон эмес. Социалисттер өздөрүнүн, коммунисттер өздөрүнүн коргоочу отряддарын түзүшкөн. Айрым бир аз сандагы кошуундар фашисттерге каршылык көрсөтүүгө алсыз болушкан. Ошол эле учурда Италияда өкмөттүк курч кризис бышып жетиле баштаган. Бир жылдын ичинде 1922-ж. башынан августка чейин үч кабинет (өкмет) алмашкан. Италия социалисттик партиясындагы (ИСП) реформачылар буржуазиялык партияларга кызматташуу жөнүндө сунуш киргизишп, өкметтө кирүүгө даяр экендиктерин билдиришкен. Бирок, бул сунуш четке кагылып, ИСПнын өзүндо да реформачылардын демилгеси жазаланууга татыктуу кадам катары бааланып, реформачылар партиядан чыгарылган. Партиядан айдаландар социалисттик унитардык партияны түзүшкөн. Мындай болунүү солчул күчтөрдү начарлатьп, жумушчу кыймылындагы болунуп-жарылууну күчтөкөн. Ошонун өзү фашизмге каршылык көрсөтүүнү алсыраткан. Ал эми буржуазиялык чөйрөдө «күчтүү бийлик» идеясынын тарапкерлери үстөмдүк кылып кетишкен. Ошентип, реакцияга жол ачуучу шарттар бышып жетилген.

1922-ж. октябрда фашисттердин съезди өкмөттөн бир нече министрлик орун талап кылды. Өкметтө кысым көрсөтүү максатында

фашисттер «Римге жүруш» акциясын баштаган. Бийлик фашисттик партиянын колуна откөн. Кабинеттин коалициялык формасы эч кандай принциптүү мааниге ээ болбой калган.

1924-1926-жж. конституциялык монархия террордук диктатурага айланды. 1926-ж. ноябрда бардык жарапандык жана саясий эркиндиктер жокко чыгарылып, адамдар толук укугунан ажырашты. Мамлекеттик аппарат фашисттик партия менен биригип, бир механизмге айланган. Укуктар жана эркиндиктер «бийлике жана дучеге толугу менен берилгендиң» деген түшүнүктүү билдирип калган.

1926-ж. кийин фашисттик диктатура коомду корпорациялык башталышка ынгайлыштырып реформалоого откөн. Корпорацияга төмөндөн жогору карай бардык тармактар биригип, ага жумушчулар, кызматчылар, ишкерлер да кошуулушкан. Иерархиялык (төмөнкү чиндерди жогорку чинге багынтуу тартиби) принциптеги корпорация министрлорлуу дуче жетектеген 20 корпорацияны бириктирген.

*Ошентип, Италия фашизм бийлике келген биринчи өлкө болуп калды. Иш жүзүндө бул оқмотту гана алмаштыруу эмес, бир саясий түзүлүштү – буржуазиялык-демократиялык түзүлүштү, башка түзүлүш – тоталитардык диктатура менен алмаштыруу болгон.*



### Суроолор жана тапшырмалар

1. Париж тынчтык конференциясынын катышуучуларынын кандай мүдөөлөрү болгон? Келишимди иштеп жатканда алар кандай максаттарды көздөшкөн?
2. Версаль келишими кандай аймактык өзгөрүлөрдү караган? Ушул өзгөрүүлөрдү картадан көрсөтүп бергиле.
3. Улуттар Лигасынын түзүлүшү жана эларалык мамилелердеги ролу жөнүндө айтып бергиле.
4. Вашингтон конференциясындагы келишимдердин мазмунун ачып көрсөткүү. Эмне учун АКШ анын натыйжаларын өзүнүн жениши катары баалага?
5. Версаль-Вашингтон системасы эмне учун бекем болгон эмес?
6. Биринчи дүйнөлүк согуштун алда канча олуттуу кесепеттери катары силер эмнени эсептейсинер – «башаламандык кылымыбы», революцияларбы, жаны мамлекеттердин түзүлүшүбү же Европа цивилизациясынын кризисиби?
7. Эмне учун бир катар Европа өлкөлөрүндө авторитардык-тоталитардык бийлик орногон?
8. Италиялык фашизмдин негизги мунозун атагыла.

## § 9. Америка Кошмо Штаттары

1929–1933-жж. дүйнөлүк экономикалык кризистин себептери жана аны өзгөчөлүктөрү. XX к. тарыхындагы дүйнөлүк эн чон экономикалык кризистин чыгышы бир катар маанилүү окуялардын жыйындысы менен шартталган. Алардын эн негизгиси – мамлекет тарабынан жөнгө салуу механизми жок учурда экономиканың өнүгүүгө жөндөмсүздүгү зле.

Жакындап келе жаткан бүлүнүү 1920-жж. көп мамлекеттерде тышкы соодадан жана салыктардан бюджетке түшүүчү кирешенин армияны каржылоого жана куралданууга көп чыгымдалышынан улам башталган.

Өкмөттөрдүн бул тартыштыкты – *дефицитти* (лат. deficit – же-тишсиздик, бир нерсенин тартыштыгы) мамлекеттик карыз облигацияларынын эсебинен жабуу аракети чон ички карыздын пайда болушуна алыш келген.

Кризистин дагы бир себеби – айыл чарба азыктарына болгон суроо-талап мурдагы деңгээлде сакталып турса да, Европада, Америкада жана Австралияда аны өтө зле көп өндүрүүнү уланта берүү болгон. Мындаи көрүнүш агрардык продукциялардын баасынын төмөн-дөөсүнө жана көптөгөн фермердик чарбалардын бүлүнүүсүнө алыш келген.

Кризис 1929-ж. октябрда Нью-Йорк фонд биржасында акциялардын баасы көптөгөн млрд долларга төмөндөп кеткенде пайда болгон дүрбөлендөн башталган (акция – голландиянын актіс деген сөзүнөн – баалуу кагаз). Кризис капиталисттик системанын борбору, экономикалык осуу темпи эн жогору, дүйнөлүк өнөржай өндүрүшүнүн жарымы топтолгон Америкада башталган. Анткени АКШнын өзүнде Улуу Британия, Германия, Франция, Италия, Япония биригип чыгарган көлөмдөгүдөй товар чыгарылчу. Кризис жылдарында 85 мин ишкана жана банк банкротко учуралап, дүйнөлүк экономиканы да банкроттукка тарткан. Ал кризис капитализмдин шартында эн зле узакка – беш жылга созулган.

1929–1933-жж. дүйнөнүн көпчүлүк өлкөлөрүн кучагына алган экономикалык кризис Улуу депрессия деп аталып калды (лат. depression – басуу, токтотуу). Ашыкча өндүрүүнүн кризиси мурда деле болуп келген. Бул жолу, Улуу депрессия узакка созулушу боюнча да, терендиги жана масштабдуулугу боюнча да иш жүзүндө баары үчүн күтүлбөгөн окуя болду. Кризистин түздөн-түз себеби: биржалык чайкоочулук, көптөгөн кылмыштуу бүтүмдер, ошонун натыйжасында акциялардын сатылуу курсу өзүнүн реалдуу баасынан бир топ кымбаттап кеткендигинде болгон.

Бирок, Улуу депрессиянын башкы себептери ушуну менен чектелген эмес. XX к. алгачки он жылдыктарында өнөржай өндүрүшүнө илим менен техниканын жаңы жетишкендиктери, сонку технологиялар жигердүү киргизилген. Бул өндүрүштүн көлөмүн көбөйтүүгө гана мүмкүнчүлүк түзбөстөн, анын бүткүл мүнөзүн кескин өзгөрүүлөргө дуушар кылган. Натыйжада өндүрүштүн бир катар тармактарында сатыкта етпөгөн товарлар жыйылып, топтоло берген. Бул абал товарларды аргасыз жок кылууга, өндүрүштүн көлөмүн кыскартууга алып келип, анын натыйжасында массалык жумушсуздук келип чыккан.

Массалык өндүрүштүн бекемделиши үчүн массалык аларман, массалык керектөөчү талап кылышы. 1929–1933-жж. экономикалык кризис өндүрүш менен керектөөнүн, сунуш менен суроо-талаптын шайкеш келбегендигинин айкын мисалы болуп калды.

Экономисттер кризистен чыгуунун жолун теориянын жардамы менен табууга аракеттеништи. Ар түрдүү көзкараштардын кагылышуусу болуп жатты. Бул изденүүлөрде көбүрөөк ийгилик англиялык экономист Ж. Кейнстин шыбагасына туура келген. Ал өзүнүн теориясынын негиздерин «Иш менен камсыз болуунун, акчанын жана проценттин теориясы» (1936) деген китебинде жазып чыккан.

Кейнстик теория, баарынан мурда, өкмөттөрдүн жана ишкерлердин экономикалык стратегиясын өзгөртүүнү көздөгөн. Кейнс «жаны өндүрүштүк мүмкүнчүлүктөр коомдун мүмкүнчүлүгүнүн чектелүүсү менен кагылышып калды» деп, абалды туура баалаган. Массалык өндүрүштү туруктуу өнүктүрүү үчүн ага массалык керектөө дал келүүгө тийиш. Калктын жакырдыгы эмгекке аз акы төлөп «терин сыгып алып» иштетүү менен коштолгон. Сатып алуу мүмкүнчүлүгү төмөн элге товарларды массалык түрдө чыгаруу аркылуу кризистен чыгып кетүү мүмкүн эмес эле. Мындай абалдан чыгарып кете турган бир гана жол болгон, ал – эмгекчилердин сатып алуу мүмкүнчүлүгүн жогорулатуу эле. (Кейнсте – натыйжалуу суроо-талап түзүү). Мындай макроэкономикалык милдетти мамлекеттик бийлик гана чече алмак. Ал үчүн мамлекет эмгек акыны көбөйтүп, салыкты, банктык проценттерди төмөндөтүп жана ашыкча ресурстарды (мамлекеттик төломдөр аркылуу) коомдук иштерге, тейлеөгө, билим берүүгө ж. б. жумшоого тийиш эле.

Башка вариант болушу да мүмкүн, ал – милитаризация (куралдануу) эле. Кейнс керектөөнүн көлөмүн көбөйтүүнү, мамлекеттик төломдердүү көбөйтүү менен жалпы суроо-талапты арттырууну сунуш кылган. Мындай жол өндүрүштүн төмөндөп кетишине жол бербейт, товарлардын сатылбай жыйылышынан да сактап, ошол эле учурда каражаттарды коомдук иштерди уюштурууга, жаңы иш орун-

дарын түзүгө жумшап, өзгөчө муктаж адамдарга кайра бөлүштүрүп берүүгө мүмкүндүк берет. Ушул менен жумушсуздукту кыскартып, ал тургай, баарын жумуш менен камсыз кылууга болот эле.

Кейин профсоюздардын өз алдынчалыгын бир кыйла кенейтүүнү сунуш кылган. Ишкерлер менен болгон мамилелердеги чыр-чатасты алар оздөрүнчө чече албай калган учурда гана мамлекет кийлигишүгө тийиш деген. Кейнстин теориясынын эн маанилүү ийгилиги: анын ийкемдүлүгүндө, экономикалык жана каржылык процесстердин эн бир татаал бурулуштарына ыңгайлаша алуусунда эле.

**Кризистин американлык коомго тийгизген кесептери.** Ф. Рузвельттин "Жаңы бағыты". 1930-жж. баш ченинде АКШ капиталисттик дүйнө тааныган экономикалык борборго айланып, техникалык прогресстин ээси болуп калды. Капитализм бышып жетилген дал ушул өлкөдө экономикалык кризистин канчалык оор экендиги билинди. 1929-жылдан 1932-ж. чейин мында өнержай өндүрүшүнүн көлөмү 50% га кыскарып, 13 млнго жакын адам жумушунан айрылды. Социалдык проблемалар ото курчуп кетти.

АКШдагы кризис капитализм дүйнөсү үчүн эски капиталисттик доордун бүткөндүгүн билдириди. Терен кризис бүткүл дүйнөнү кучагына алып, чукул жана масштабдуу чараларды көрүнү талап кылды.

Бул жылдарда АКШда бийликтө республиканлык партия турган. Президент Герберт Гувердин (1929–1932-жж.) администрациясы кыйрап бараткан экономиканы аябай көп мамлекеттик карыз (зайым) берүү менен сактап калууга аракеттениди. Бирок бул аракет өлкөнүн бюджетин курутуп, өөрчүп жаткан кризисти токтото албады.

1933-ж. ноябрдагы президенттик шайлоодо Гуверге демократиялык партиядан Франклин Делано Рузвельт атаандаштыкка чыкты.



Ф. Д. Рузвельт

Ф. Рузвельт 1882-ж. туулган, үйүндө билим алып, тарбияланган. Немис жана француз тилдеринде эркин сүйлөөчү. Гарвард университетин бутургандан кийин өмүрүн саясий ишмердикке арнаган. 1910-ж. Нью-Йорк штатынын сенатына шайланып, Вильсондун өкмөтүндө Дениз министринин орунбасары болгон. Париждеги тынчтык конференциясына американлык делегациянын мүчөсү катары катышкан. 1921-ж. балалык шал оорусу менен ооруп баспай калган жана өмүр бою майын бойдон жашаган. Рузвельт 1928-ж. Нью-Йорк штатынын губернаторлугуна шайланган. АКШнын тарыхында президент болуп төрт ирт (1932, 1936, 1940, 1944) шайланган жалгыз саясатчы.

1932-ж. президенттик шайлоонун алдында демократиялык партиядан талапкер болгон Ф. Рузвельт социалдык-экономикалык реформалардын кенири программын сунуш кылышп, өлкөнү кризистен алып чыгып, американлыктарды татыктуу турмуш денгээлине жеткирүүгө убада берген. Ак үйдө олтурган би-

ринчи айларда эле (1934-ж. март-июнундагы 100 күн деп аталган мезгил) жаңы президент кризиске каршы «Жаны багыт» деп аталған реформалардын комплексин ишке ашыра баштаган. Өзүнүн ишинде президент тажрыйбалуу экономисттер менен бизнесмендердин кеңешине таянган. Д. Рузвельт 100 күндүн ичинде конгресс аркылуу мыйзамдардын бүтүндөй бир пакетин өткөрдү. Анын бащы мааниси – Америка жана капиталисттик дүйнө үчүн болуп көрбөгөндөй эбегейсиз масштабда экономиканы мамлекеттик жөнгө салууда эле.

Президенттин алгачкы иш-чаралары *банк системасын түрүктештируу жана жумушсуздарга жардам корсатууну уюштуруу болгон*. Жардам берүү федералдык деңгээлде тийиштүү мамлекеттик мекемелерде, штаттарда жана муниципалитеттерде жүргүзүлгөн. Бул максатта каражат белүп берүүчү Өзгөчө федералдык жардам берүүчү *уюм түзүлүп*, мұктаж болгон адамдарга белүп берүү үчүн 500 млн доллар болунғон.

Рузвельт өзү да сыймыктанган, чоң маанилүү иш-чара – шаарлардагы жумушсуз жаштар үчүн токойлуу райондордо лагерлердин уюштурулушу болду. Бул программа резервдерди сактап калуу боюнча *Жарапандык корпус* деп аталған лагерлерге жыл сайын 500 мингे чейин жумушсуздар жайгаштырылып, аларга тамак-аш, кийим жана күнүно бир доллардан акча берилип турган. Алар көчтөтөрдү тигип сугарышып, токойлорду тазалашкан, көлмөлөрдү жасашып, улуттук парктарды жана коруктарды көркөндүрүшкөн, жол салышып, көпүрөлөрдү курушкан. Ошондой эле Канаданын чегарасынан тартып Техас штатына чейин токой коргоочу тилке түзүлүп, анда 200 млн дарык отургузулган.

Жеке менчик бизнес дүйнөсүндө Теннесси орөөнүн кайра жанырта баштаган кубаттуу мамлекеттик корпорация пайда болгон. Ал жерде 25 электр станциялары курулуп, дарыя кеме жүрүүчү артерияга айланган, жаңы токойлор өсүп чыгып, кыртыштын эрозиясы токтогон, адамдар мурдагыдан жакшы жашай башташкан.

Кризистен чыгууда «Улуттук өнөржайды калыбына келтирүү жөнүндөгү» мыйзам мындан да чоң ролду ойногон.

Бул мыйзам үч белүктөн турган. Бириңчи белүгүндө «*Ак ниет атаандашуу кодексин*» киргизүү карапалган. Тигил же бул тармактын ишмерлери чогуу отуруп, продукция өндүрүүнүн бардыгы үчүн бирдей шарттарды иштеп чыгышкан. Бул атаандаштыкты мажбурлап чектөө дегенди билдирген. Ошол эле мезгилде баалар жана өндүрүштүн колому рыноктун көлемүн эске алуу менен аныкталган. Бул болсо чыгарылган продукцияны сатууга мүмкүнчүлүк түзгөн. «*Ак ниет атаандашуу кодекси*» президент тарабынан бекитилип, мыйзамга айланган. Мындаидай кодекс АКШнын өнөржайынын 95% ин камтыган. Өндүрүштүн

колому менен керектөөчү рыноктун көлөмүнүн тен салмактуулугу өнөржайыны кризистен чыгаруу боюнча көрүлгөн чаранының башкы өзөгү болгон.

**Улуттук өнөржайды калыбына келтирүү боюнча мыйзамдын** экинчи болугу ишкерлер менен жумушчулардын ортосундагы мамилелерди жөнгө салган. Мыйзамдын статьяларынын бириnde профсоюздарды таануу караган, жумушчулар ишкерлер менен сүйлөшүүлөр жүргүзүшүп, алар менен жалдоо жана эмгек шарттары жөнүндө жамааттык келишимдерди түзүү укугуна ээ болушкан. Ишкерлерге өздөрүнүн компаниясынын «Ынак» профсоюздарын түзүүгө жана «арамза, жазгырма эмгек тажрыйбасын» колдонууга тыюу салынган.

Кризиске каршы чаralардын үчүнчү болугу – коомдук иштерге или каражат болуп берүүнү жана мамлекеттик өнөржайды, аскердик жана башка мекемелерди курууну караган.

1935-ж. Эмгек мамилелери жөнүндөгү акт кабыл алышып (*Вагнердин мыйзамы*), жамааттык келишим тажрыйбасынын принциптери АКШнын улуттук саясаты катары караган.

**Айыл чарбасын жөнгө салуу жөнүндө мыйзам.** Андан кийинки манилүү мыйзамдык акт *айыл чарбасын жөнгө салуу мыйзамы* болгон. Анда фермердик чарбаларга материалдык жардам көрсөтүү, жер кыртышынын түшүмдүүлүгүн сактоо, фермерлерге сыйлыктарды берүү караган. Айыл чарба продукцияларынын баалары менен өнөржай продукцияларынын бааларынын ортосундагы айырмачылыкты кыс картуу үчүн фермерлердин продукцияларын сатып алуу белгиленген.

Улуттук өнөржайды калыбына келтирүү боюнча мыйзам жана Айыл чарбасын жөнгө салуу жөнүндөгү мыйзам эки жыл гана колдонулган, андан кийин алар Жогорку сот тарабынан Конституцияга туура келбейт, анткени эркин ишкердүүлүктүн принциптерин бузган деп таанылган.

1936-ж. президенттик шайлоо кампаниясынын жүрүшүндө Рузвельтке эң кубаттуу күчтөр, мамлекеттик жөнгө салууга кыжырданган или бизнес, гезиттердин көпчүлүгү, республикалык партияны жактоочулар жана башка «Союздук лига» дегенге биргишкен тараптар каршы чыгышкан. Алар «жаны курстун» бардык мыйзамдарына жана иш-чараларына, ал тургай, социалдык камсыздоого да асылышкан. Бирок 1936-ж. шайлоодо американлык шайлоочулардын көпчүлүгү Рузвельтти колдошкон.

**«Жаңы багыттын» социалдык реформалары.** 1937-ж. жаны меөнөткө президенттик бийликке отурган Рузвельт өзүнүн шайлоо алдындагы убадаларын жана коомдогу жалпы мамилелерди реформалоо планын аткарууга киришкенде конгресстин жана жогорку сот-

тун каршылык көрсөтүүсүнө дуушар болгон. Жыйынтыгында, 1930-жж. бир катар маанилүү социалдык реформалар кайра кабыл алынган: эмгек мамилелери жөнүндө мыйзам, социалдык камсыздоо жөнүндө мыйзам (1935-ж. августу), жалдоонун адилеттүү шарттары жөнүндө мыйзам, балдардын эмгегин пайдаланууга тыюу салган, ми-нималдуу эмгек акы төлөө жана жумушчулар менен кызматчылар үчүн жумушчу аптаанын максималдуу убактысы белгиленген. 1938-ж. кризис кайрадан екмөттү мамлекеттик куруулуштарга жана коомдук иштерге бир нече млрддаган доллар болуп берүүгө мажбурлаган. Айыл чарбасын көтөрүү боюнча маанилүү чаралардын бири кыртыш түшүмдүүлүгүн калыбына келтирүү боюнча программа болду. Анткени 1930-жж. чандуу бороондор менен кургакчылык көп зыян келтирген эле. Жумушсуздук боюнча камсыздандыруу менен бирге АКШда пенсия менен камсыз кылуу жөнүндө да мыйзам кабыл алынган.

**АКШнын дүйнөлүк саясаттагы обочолонуу багыты.** 1930-ж. АКШнын тышкы саясатына 1929–1933-жж. дүйнөлүк экономикалык кризис жана күтүлгөн дүйнөлүк согуш коркунучу ачык таасир көрсөткөн. Коомдогу маанай АКШны экономикалык жана саясий обочолонууга түрткөн. Бул саясат 1935-ж. *Бейтаралтык жөнүндө мыйзамды* кабыл алууга алыш барган. Ал мыйзам боюнча АКШнын Европалык саясий союздарга кошулбоосу жана согушуп жаткан өлкөлөргө эч кандай аскердик же экономикалык жардам көрсөтпөөсү каралган. Ошондуктан АКШ 1930-жж. тышкы саясатында, экинчи дүйнөлүк согушка чейин Германия менен Япониянын агрессиялык аракеттерине көнүл бурбай, «обочолонуу» принципин карманган.

Дүйнөдөгү кырдаал өзгөрүп турган шартта 1939-ж. Рузвелт СССР менен дипломаттык мамиле түзүү жөнүндө чечим кабыл алган. Бирок ошол эле учурда СССР менен болгон мамилелердеги этияттанинуу 1941-ж. чейин сакталган.

АКШнын тышкы саясатынын артыкчылык багыты болуп Латын Америкасы эсептелген. Ф. Рузвелт бул континенттин өлкөлөрүнө карата да буруулуш жасаган. «*Ак ниеттүү коңшу*» деген жаңы саясат Латын Америкасындагы өлкөлөрдүн ички иштерине кийилигишпөө принциптерине таянып, өзара пайдалуу соода жүргүзүү жана техникалык жардам көрсөтүүнүн негиздеринде жүргүзүлгөн. Мындай акыл-эстүү саясий багыт АКШнын «латын американлык системада» үстөмдүк кылуучу абалды кылдаттык менен ээлөөсүнө мүмкүнчүлүк түзгөн.

## ?

### Суроолор жана таңшырмалар

1. 1929-1933-жж. дүйнөлүк экономикалык кризистин себептерин жана өзгөчөлүктөрүн атагыла.
2. Демократиялык жана тоталитардык бийликтөр кризистен чыгууну кандай жолдорун сунуш кылышты?
3. Кейнстик теория деген эмне?
4. Европанын бир катар өлкөлөрүндө авторитардык-тоталитардык бийликтөрдин орношу эмне менен түшүндүргөн?
5. Эмне үчүн ошол учурдагы техникалык прогресстин күзгүсү болгон АКШ дүйнөлүк экономикалык кризистин борбору болуп калган?
6. Ф. Рузвельттин саясий бағытында жаны эмиселер болгон?
7. Эмне үчүн АКШ Европадагы жана Ыраакы Чыгыштагы саясатка жигердүү киришпей обочо турган?

## § 10. Борбордук жана Түштүк-Чыгыш Европа өлкөлөрү

**Чыгыш Европадагы авторитардык бийликтөр.** Дүйнөлүк экономикалык кризис жана 1920-жж. пайда болгон коомдук, саясий онүгүүнүн тенденциялары мамлекеттик үч негизги – тоталитардык, авторитардык жана либералдык бағыттагы моделдердин ишке ашуусуна түрткү болду.

ХХ к. мамлекеттик онүгүүнүн авторитардык модели бир нече негизги белгилерге ээ болгон. Алардын ичинен эң башкысы өзүн жолбашчы же лидер деп атаган мамлекеттик жетекчинин жеке бийлиги, жалгыз ошол адамга сыйынуу болуп, анын кылган иштери мыйзам тарабынан көзөмөлгө алынган эмес. Мамлекеттик аппарат, армия, полиция өлкөнүн жетекчисинин жеке бийлигине баш ииет. Саясий партиялардын жана уюмдардын иш-аракеттерине уруксат берүүдө же тыюу салтууда полиция пайдаланылат. Бийликтин жетекчиши айрым саясий күчтергө же калктын экономикалык жактан өзгөчө абалды ээлеп турган бөлүгүнө таянат.

Чыгыш Европа регионунун өлкөлөрүндө авторитардык бийликтөрди орнотуу процесси бүткүл 1920-1930-жж. аралыгында жүрдү. Алардын баары патриархалдык салттар үстөмдүк кылган көпчүлүкүтү айылдык калк түзгөн агрардык өлкөлөр болгон.

Иш жүзүндө Чехословакиядан башка бардык Чыгыш Европа мамлекеттеринде аскердик-монархиялык бийлик же жеке бийликтин диктатурасы орногон. Мындаи бийликтөрдин башында монархтар, генералдар жана консервативдик партиялардын лидерлери турган. Алар коомдогу өзгөчө абалды ээлеген авторитардык режимди колдогон чойрөлөргө таянып, массалык саясий партияларды түзүүгө ара-

кеттенишкен. Бирок, алардын бул мүдөөлөрү ишке ашкан эмес. Себеби бирөөлөр учун түзүлгөн өзгөчө шарттар, башкалар учун көп учурда адилетсиздик катары кабыл алынган.

Авторитардык лидерлер ар кандай социалдык топтордун ортосундагы экономикалык жана саясий маселелер боюнча карама-каршылыктарды жөнгө салып турушкан. Иш жүзүндө Чыгыш Европанын бардык авторитардык бийликтери, кайсы өлкөдө болбосун – Польшадабы, Венгрия, Болгария, Греция же Румыниядабы, коомдо жалпы колдоого ээ боло албаган учурларда репрессия жүргүзүшүп, күч көлдөнүшкан.

Авторитардык бийлик стратегиялык жактан маанилүү тармактар боюнча экономикага да кийлишишкен. Алар экономиканы жана каржыны мамлекеттик уюмдар жана бирикмелер аркылуу, же түздөн-түз мамлекеттик кийлигишүү аркылуу көзөмөлдөп турушкан. Ошол эле учурда, экономиканын мамлекеттик секторун өнүктүрүүгө чоң көнүл бурушкан.

Германияда улутчулдардын бийликтеги келиши. Экономикалык кризис жана анын социалдык натыйжалары. 1929–1933-жж. кризис Германияда өзгөчө курч мүнөзгө ээ болгон. Өндүрүш дээрлик 40%, айлык акы 50% га кыскарган. Жумушсуздардын саны 9 миллион ашып кеткен. Алардын бештен бири гана социалдык камсыздандыруу жардамын алышкан. Жүз миндерген кызматкерлер күнүмдүк жашоого каражаты жок калышкан. Көптөгөн майда жана орто ишкерлер жана соодагерлер банкрот (карызын төлөөгө күдүретсиз) болушту. Бир топ ири банктардын банкрот болушу кредиттик-каржылык системанын үрөйн учурду. Германиянын тышкы олкөлөргө каржылык көзкарандылыгы, ички рыноктун тардыгы, репарациялык төлөмдөр кризистен чыгууга тоскоолдук кылган. Экономикалык кризис жана анын социалдык натыйжалары Веймар республикасынын партиялык саясий системасында терен кризисти пайда кылды.

Экономикалык кризистин башталышы менен парламентте өкмөт таянган партиялардын коалициясы (бирикмеси) тарқап кетти. Германиянын Социал демократиялык партиясы оппозициялык багытка оттү.

Ошол учурда Улуттук социалисттик немистик жумушчу партиясынын (УСНЖП) саны кескин ёсуп, массалык партияга айланган.

Улутчулдардын таасири эмне учун тез ёскөн?

Мында эки кырдаалды: партиянын өзүнүн жигердүүлүгүн, аны ири бизнестин каржылоосун жана шайлоочулардын жүрүш-турушундагы социалдык-психологиялык өзгөчөлүктөрдү белгилей кетүү керек.

Бардык кыйынчылык үчүн улутчулдар республикалык бийлики жана саясий партияларды, биринчи кезекте Германиянын социал-демократиялык партиясын күнөөлөшкөн. Кризис башталганга чейин улутчулдардын идеологиясы эл арасында көп деле колдоого ээ болгон эмес, бирок кризистин социалдык кесептеттери терендеген сайын массалык шайлоочулардын улутчулдарга карата мамилеси озгөрө баштады.

Улутчулук пропаганданын эң маанилүү куралы улутчулук жана жумушчу партиялардын документтеринен алынган: социалдык адилеттүүлүк, уурдалган кирешелерди жок кылуу, коомду революциялык жол менен жанылоо, тресттерди мамлекеттештируү, чайкоочулук жана сүткорлукту жооу сыйктуу ураандар болгон. «Улуттук социализмди үгүттөө» менен УСНЖ партиясы жалпы улуттук кызыкчылыкты көздөөчү катары көрүнүүгө умтулган. Иш жүзүндө бир гана «өзгөчө арий расасынын» кызыкчылыктарын көздөгөн. Күчтүү данктоо, расалык үстөмдүк, антисемитизм (еврейлерге карата түзүлген улуттук жек көрүү) жана душмандын образын ойлоп таап элге танууллоо улутчулук идеологиянын өзөгүн түзгөн. Шовинисттик идеялардын тарапалышына немистердин улуттук сезимине шек келтирген Версаль келишими да түрткү берген. Улутчулардын социалдык демагогиясы коомдун ар түрдүү катмарларына багытталып, жумушчуларга толук иш орун, орто катмарларга – «дени сак орто катмар» түзүп берүү, жери аз дыйкандарга Чыгыштан жер берүү убада кылынган. «Дүйнөдо жаны тартип» орнотуу идеясы ошол убадалардын туу чокусу болуп калды.

«Фюрер» тарабынан берилген көрсөтмө томонтон жогору карай аткарылып, улутчулук партиянын мындан тышкary атайын аскердик отряддары болгон, алар фашисттердин митингдерин жана жүрүшторун коргоо менен чектелбестен, солчул партиялар жана профсоюздар менен күрөшүүчү террордун куралы да болгон.

Ири бизнес чойрөсүндө бийлики УСНЖ партиясынын лидери, ошол учурда белгилүү чечен атыккан Адольф Гитлерге откөрүп берүү чечими бышып жетиле баштаган.

**Германияда фашисттик диктатуранын ориотулушу.** Улуу депрессиядан Веймар республикасы европалык башка мамлекеттерге караңда көбүреөк жабыр тарткан. Дүйнөлүк согуштун Версалдагы жыйынтыктары көптөгөн немистердин улуттук намысын козгоп, ызалык сезимин күчтөткөн.

Улуу депрессия жылдары млиодгон немистер аргасы куруп, жакшылыктан үмүттөрү үзүлгөн оор абалда калышкан. Веймар республикасынын өлкөнү кризистен алып чыгышынан элдин үмүтү үзүлгөн. Мына ушундай кырдаалда 1920-ж. түзүлгөн фашисттик Улуттук социалисттик немистик жумушчу партиясынын (УСНЖП) атагы алыс-

ка кетти. Анын лидери тажкыйбалуу саясатчы А. Гитлер эле. Ал өзүнүн өкүм мүнөзү, жигердүүлүгү, таасирдүү чечендиги менен адамдардын эркин бийлеп, ишенимине ээ боло алган.

**Адольф Гитлер (1889–1945)** (өзүнүн фамилиясы Шикльгрубер)–Улуттук социалисттик партиянын фюнери (1921), фашисттик Германия мамлекеттинин башчысы. 1933-ж. рейхсканцлер, 1934-ж. президент болгон. Австрияда (Линцте) майда чиновниктүн үй-бүлөсүндө туулган. Сүрөтчү болууну каалаган, бирок сүрөтчү Академиясына откан эмес. Илимге жакын, өзгөчө окульттук жана маркстык адабияттарга кызыккан. Аны бардык немистер бирдиктүү империяда жашоого тийиш деген-пангермания идеясы кызыктырган. 1919-ж. Германиянын жумушчу партиясына мүчө болуп кирип, өзгөчө чечендик жондомдүүлүгү менен ошол партиянын лидерине айланат жана Улуттук социалисттик немистик жумушчу партиясы деп кайра түзөт. 1933–1945-ж. фашисттик Германиянын башчысы.



Адольф Гитлер

Фашисттер кылдат айла-амалдар менен немистердин улуттук сезимдерин козгошуп, аларга биринчи дүйнөлүк согушта женилүү үчүн оч алууну гана эмес, Европада «жаны тартип» орнотууга убада берип жатышты. Гитлердин 1924-ж. чыгарылган «Менин күрөшүм» деген программалык эмгегинде жана башка фашисттик документтерде «Жаны тартип» доорунда алдынкы ролду «жашоо мейкиндиги» адилетсиздик түрдө чектелген Германия ойнойт деп белгилеген. УСНЖП немистерди «эн жокорку раса» – арийлер деп атап, алар «төмөнкү расаларды» башкарууга жааралган деген. Фашисттик теория боюнча, «төмөнкү расага» иш жүэүндө немистерден башка бардык элдер кирген. Фашисттер еврейлерди жана славяндарды өзгөчө жек көрүшкөн. Кийинчэрээс фашисттер еврейлерди кырып жок кылмакчы болгон (Гитлер бул саясатты «еврей маселесин биротоло аягына чейин чечип бүтүү» деп атаган). Аларды Германиянын экономикасын иштетүүгө жетишерлик санда гана калтырмак болушкан.

Немис калкынын көпчүлүгүн фашисттердин социалдык убадалары: өлкөнү кризистен чыгаруу, жумушсуздукту жоюу, жеке секторду кенири масштабда мамлекеттештирүү, «адилеттүү» жумушчу жана аграптык мыйзамдар да өзүнө тарткан. Фашисттер өздөрүнүн пландарын катаал күч колдонуу аркылуу ишке ашыра тургандыктарын жашырышкан эмес. Өздөрүнүн италиялык өнөктөштөрүнүн жолун жолдоп, УСНЖ партиясы бийликтөө келгенге чейин эле эң күчтүү күжүрмөн топтор – чабуулчы отряддарды (СА) жана «коргоочу отряддарды» (СС) түзгөн.

Фашисттердин атак-данкы барган сайын өсүп баратса да, алар күчтүү каржылык жана саясий колдоого муктаж эле. Өлкөдөгү экономикалык жана саясий башаламандыктын кесепетинен эбегейсиз зиян тартып жатышкан Германиянын ири онөржай ээлери өздөрүнүн кызыкчылыгын көздел, экономиканын катал көзөмөлгө алышына муктаж болушкан. Алар УСНЖП лидерлери менен сүйлөшүүлөрүндө фашисттик жетекчилер бийликтөө «керектүү жардам берүүгө» убада беришкен. Өнөржай ээлериinin кысымы менен 85 жаштагы президент П. Гинденбург 1933-ж. 30-январда Гитлерди өкмөттүн башчылыгына (рейхсканцлердикке) дайындалган. Ал эми марта УСНЖП солчул партияларга саясий кысым уюштуруп, парламенттик шайлоодо атаандаштарынан алдыга озуп чыккан.

Шайлоого чейин эле өздөрүн бийликтөө ээлери катары эсептеген фашисттер эми саясий каршылаштарын жазалоого отушкөн. 1933-ж. 27-февралда алар Рейхстагды ёрттеөнү уюштуруп, ал үчүн компартияны күнөөлөп, адегендө компартияга, кийинчөрөк башка партиялардын да иш-аракетине тыюу салышкан. 23-марктагы мыңзамга ылайык Гитлерге өзгөчө (абдан кенири) ыйгарым укуктар берилип, парламент декорациялык (кооздук үчүн коюлган) органга айланып калган. Башка шайлоолор откорулгөн эмес. Фашисттер өздөрүнүн күч түзүмдерүн бекемдешип, СА менен ССке кошумча жашыруун саясий полицияны – *гестапону түзүшкөн*.

Экономика жаатында фашисттер мамлекеттеги жаныланууну кескин түрдө тездетишти. Өнөржайдын дәэрлик бардык тармактары тигил же бул денгээлде келечектеги аскердик-согуштук экспансия (жаны аймактарды басып алуу аракети) үчүн иштей баштаган. Профсоюздар толугу менен УСНЖ партиясына баш ийген «эмгек фронту» менен алмаштырылган. Ал эми гитлердик бийликтөө оппозиция түзүү аракети эң бир мыкаачылык менен басылып турган. Германиянын калкынын негизги бөлүгү патриоттук демилегелерди колдоого алышкан. Фашисттер чындыгында эле өлкөнү кризистен алышты, жумушсуздук эң төмөнкү чекке жеткирилди, жашоо денгээли улам жогорулап жатты. Президент Гинденбург өлгөндөн кийин (1934-ж. август) бул кызмат да Гитлерге отүп, анын ыйгарымдуу укуктары диктатордук мүнөзгө ээ болгон. Ошондон тартып Гитлерди герман улутунун «фюрери» («жолбашчы», «лидер» деген түшүнүк) деп атайды башташкан.

Ошентип, 1930-жж. ортосунда Германияда классикалык тоталитардык бийликтөө орногон. Өлкөдөгү кыбыр эткендин баары фашисттик партияга жана анын фюреринин эркинне баш ийип калган. Немистерге берилген убада боюнча «жашоо мейкиндигин» женип алуу үчүн тез даярдык көрүлүп, көп отпей эле алгачкы кадамдар жасалган.

Экономиканын милитаризацияланышы жана согушка даярдашы. Гитлердик бийликтин ички жаңа тышкы саясаты. Тоталитардык диктатураны калыптаңдыруу менен бирге мамлекеттик көзомол жана пландоо боюнча чон масштабдагы саясат жүргүзүлгөн. 1933-ж. кабыл алынган «Азық-түлүк жөнүндөгү мыйзам» олконун айыл чарбасын азық-түлүк жана дыйканчылык министринин карамагына өткөрдү. Өнержайы 7 тармакка бөлүнүп, аларга мажбурлоо жолу менен бириктирилген ишканалар тобу – энергетика өнержайы, колөнөрчүлүк, соода, транспорт, банк жана камсыздандыруу тармактары кирген. Аны ири өнержай ээлери жана банкирлер жетектеп калышкан. Таркатылган профсоюздардын ордуна түзүлгөн «Эмгек фронту» мажбурулап иштетүү системасын көзөмелдеген.

1936-ж. тартып Германияда экономикалык онүгүүнүн төрт жылдык планы ишке киргизилген. Анын башкы максатын Гитлер Германияны согушка даярдоо катары аныктаган. Фашисттерге каршы күчтөрдүн «Фашизм – бул согуш» деген урааны Германиядагы окуялардын манызыни даана аныктаган. Бийликтеги каршы чыккандарга карата зомбулук көрсөтүлгөн. Фашисттик бийлик улутчул-шовинисттик пландарды ишке ашыруу үчүн социалдык багытта да иш жүргүзгөн.

1930-жж. улутчулук Германиянын тышкы саясатында эки мезгилди бөлүп караса болот. Биринчи мезгилде (1933–1935-жж.) – Германия олкөдөгү Версаль келишиминде жазылган кайра куралданууга коюлган чектөөлөрдү алып таштаган. Келишимди кайра карат чыгуу Германияга аскердик жалпы кызмат отөө милдетин киргизүүгө, оор куралдарынын санын көбөйтүүгө, куралсыздандырылган Рейн зонасын ж. б. басып алууга жол ачкан.

Экинчи мезгилде (1936–1939-жж.) Германия Европада түзден түз агрессиялык басып алууга оттү. Чехословакияны басып алуу, Австрияда аншлюсту (кошуп алуу) ишке ашыруу, Франконун Испанияда бекем орношуна жардам берүү ошол мезгилдин башкы окуялары эле. Дал ошол агрессивдүү аракеттердин түрмөгү 1939-ж. 1-сентябрда Польшага кол салып, экинчи дүйнөлүк согушту баштоо менен аяктаган.

Ошол эле учурда экинчи дүйнөлүк согуштун очогу Ыраакы Чыгышта алоолоду. 1934-ж. Япония Манчжурияны басып алып, 1937-ж. Борбордук Кытайга басып кирген. 1935-ж. Италия Эфиопияны ээлеп, бул үч агрессивдүү мамлекет союздук мамилелерди түзүшүп, «Берлин–Рим–Токио» биримдиги жараган.

?

## Суроолор жана тапшырмалар

1. 1930-жж. Германиядагы экономикалык кризистин пайда болушуңун өзгөчөлүктөрү кайсылар?
2. Ушул жылдарда Германиядагы саясий күчтөрдүн жайгашуусу кандайча өзгөргөн?
3. Эмне үчүн Германияда демократиялык күч фашисттердин бийликтеги келүүсүнө тоскоолдук кыла алган жок?
4. Силердин оюнарда төмөндөгү кайсы факторлор Германияда фашисттердин бийликтеги келүүсүндө чечүүчү мааниге ээ болгон:
  - а) экономикалык кризистин терендиги;
  - б) биринчи дүйнөлүк согуштан кийинки Германиянын дискриминациялык статусу;
  - в) солчул күчтөрдүн өзара күрөшү жана бөлүнүшү; Веймар республикасынын саясий режиминин алызыздыгы жана түркесуздугу?
5. Германиядагы фашисттик бийликтин ички жана тышкы саясатына мүнөздөмө бергиле. Эмне үчүн аны көпчүлүк немистер колдогон?
6. Үлүтчүлдар өздөрүнүн үгүт иштеринде жумушчу жана социалистик партиялардын кандай ураандарын пайдаланышкан?
7. Фашизм менен согуш ажырагыс байланышта экендигин негиздегиле.

### § 11. Франциядагы элдик фронт. Испаниядагы жараптык согуш

Экономикалык кризистин жылдарындағы Франциядагы мамлекеттик саясат. Францияда экономикалык кризис көпчүлүк капиталисттик өлжөлөрден кечиррээк, 1930-ж. аягында башталды. Өндүрүш жана соода он жыл бою сенек абалда сакталып турган.

Кризис айыл чарбасына каттуу сокку урду. Айыл чарба азыктүлүктөрүнүн: эттин, шараптын, момө-жемиштердин баасы кескин төмөндөгөн. Дыйкандар азыктарын сатып откөрө албагандыктан жок кыла башташкан. «Баа кайчылаштыгы» (айыл чарба азыктүлүктөрү менен онөржай товарларынын ортосундагы баалардын айырмасы) пайда болгон. Дыйкандардын банктарга болгон карыздары кескин жогорулаган. Жумушсуздук туруктуу мүнөзгө ээ болгон.

Шаарларда жумушчулар жана кызматчылардын гана эмес, колонорчүлөрдүн, майда жана орто ишкерлердин да турмушу начарлап кеткен. Жокчулуктун каарына пенсионерлер, интеллигенциянын бир болугү, ишке жөндөмдүү жаштар, согуш ардагерлери, көп балалуу ўй-булөлөр дуушар болушкан.

Өлкөдөгү саясий абал да түркесуздугу менен өзгөчөлөнген. 1929-ж. майдан 1932-ж. майга чейин ончул партиялар башкарған

сегиз өкмөт алмашкан. 1932-ж. майдагы кезектеги парламентке болгон шайлоо социалисттер менен бирге чыгышкан радикалдарга же ниш алып келди.

Алардын программасында согуштук чыгымдарды азайтуу, социалдык камсыздоонун бирдиктүү системасын түзүү, 40 saatтык жумуш жумалыгы, аскердик өнөржайларды камсыздоо жана темиржол компанияларын мамлекеттештируү жөнүндөгү пункттар бар эле. Бирок радикалдардын бийлиги да туруктуу боло алган жок, 1934-ж. январга чейин 6 кабинет алмашкан. Радикалдар мурдагы өкмөттөрдүн экономикалык саясатын улантышыш, мамлекеттик чыгымдарды жана бюджеттик тартыштыкты қысқартуу, пенсияларды жана маяналарды азайтуу, салыктарды көтөрүү менен программага каршы иштешкен.

**Парламенттик кризис жана фашизм коркупучу.** Экономикалык кризис жана Германиянын кайрадан куралдана баштаганына байланыштуу Версаль келишиминин кайра каралышы олкодогү идеялык саясий кырдаалды олуттуу өзгөрүүлөргө алып келди. Ар түрдүү буржуазиялык жана социал-реформатордук топтор коомдук кайра куруу долбоорлорун сунуш кылышкан. Алардын ичинен эн башкысы – экономиканы мамлекет тарабынан жонгө салуу жана 1935-ж. парламенттик системаны жана мыйзамды кайра кароо (парламенттин укуктарын чектөө, президенттик бийлики күчтүү) болгон.

Парламенттик бийлик жана демократиялык эркиндиктер фашисттик уюмдар тарабынан өзгөчө агрессивдүү асылууларга дуушар болду. Германия жана Италия фашисттеринин ураандарын кайталашып, француз фашисттери өздөрүнүн максаттары катары «коммунизмди жок кылуу», «чириген парламентти» жоюу, бийлики басып алуу жана фашисттик диктатураны орнотуу экендигин билдиришкен. Алардын идеологиясында негизги орунду антипарламентаризм, «партиянын бийлигин» айылтоо, антисемитизм, зоокурлуккө сыйниу жана социалдык демагогия маанилүү орунду эзлеген.

Бирок Франциядагы фашизмдин бир нече өзгөчөлүктөрү болгон. Анын массалык базасы жок эле. Бирдиктүү партия түзүлгөн эмес. Бул күймүлдө ондогон фашисттик жана жарым-жартылай фашисттик уюмдар ат салышышкан. Негизги фашисттик уюмдар «Аксyon франсез» («Француз аракети») жана «Күжүрмөн кресттер» эле.

Экономикалык кризис жылдарында фашисттик уюмдар бир топ чындалып, саны жагынан да осты. Германиядагы улутчулардын ийгилигине шыктанышып, өкмөттүн отставкага кетүүсүн жана парламентти таркатууну талап кылышкан.

1934-ж. 6-февралда «Күжүрмөн кресттер», «Француз аракети» ж. б. фашисттик уюмдардын 40 мингे жакын мүчөлөрү парламенттин жыйыны болуп жаткан Бурбон сарайына чабуул жасашкан. Полиция кечке чейин бул кысымга аран туруштук берген. Бурбон са-

райын ээлеп ала алышкан жок, бирок фашисттер радикал Даладье-ниң оқмотүн отставкага кетириүүгө жетишишкен.

**Массалык антифашисттик кыймыл.** Элдик фронт. Француз фашисттеринин 6-февралдагы саясий төнкөрүш жасоо аракети бүткүл өлкөнү көтөрүп, кубаттуу фашисттерге каршы кыймыл кулач жайгашкан.

12-февралда солчул партиялардын жана профсоюздардын чакырыгы боюнча 4,5 милион ашык адам катышкан жалпы улуттук иш таштоо өткөрүлгөн. Париждин өзүндө гана 150 минден ашуун адам (коммунисттер, социалисттер, радикалдар, партияда жоктор) демонстрацияга чыгышкан. Фашисттик күчтөргө каршы кенири коалиция түзүлүшүнө жол ачылган.

Жалпы улуттук фашисттерге каршы фронт түзүүнүн кийинки кадамы радикалдардын партиясынын фашисттерге каршы акцияларга кошулушу болуп калган. 1934-ж. октябрда М. Торез радикалдар партиясындагы бардык фашисттерге каршы «Нан, эркиндик жана тынчтык үчүн күрөштүн чегинде элдик фронттун биргелешип аракеттенүүсүн» сунуш кылганда «Элдик фронт» деген жаны ураан пайды болгон.

Франциянын улуттук майрамында – Бастилия алынган күнү, 1935-ж. 14-июлда Париже демонстрация болуп, ага 500 мингे жакын адам катышты. Демонстрациянын башында компартиянын лидери Морис Торез, социалисттердин лидери Леон Блюм, радикалдардын лидери Эдуард Дарадье бир катарда баратышты. Демонстрация абдан чон митинг менен аяктап, анын катышуучулары «фашисттик лигаларды куралсыздандырууга жана таркатууга, демократиялык эркиндиктерди коргоп, онүктүрүү жана жалпы тынчтыкты камсыз кылууга» салтанаттуу ант беришкен. Бул демонстрация жана массалык митинг Элдик фронтту түзүүнүн символу болуп калган. Франциянын эң ири партияларынын жана уюмдарынын өкүлдөрүнөн турган Элдик фронттун Улуттук комитети түзүлгөн.

**1936-ж. шайлоодо Элдик фронттун жеңиши.** 1936-ж. апрель-май айларында өткөн кезектеги парламенттик шайлоодо коммунисттер, социалисттер, радикалдар жана Элдик фронттун башка уюмдарынын өкүлдөрү бирге катышууну чечишип, жалпы программаны сунуш кылышкан. Программанын саясий белгүндө фашисттик лигаларды куралсыздандыруу, экономикада жумушчу аптаны кыскартып, жумушсуздар жана дыйкандар үчүн коомдук иштерди жана жардам уюштуруу, каржыны ондоо, салык реформасын жүргүзүү, Франция банкын мамлекеттештируү жана башка социалдык өзгөрүүлөрдү киргизүү талап кылынган.

Шайлоо шайлоочулардын болуп көрбөгөндөй жигердүүлүгү жана демилгеси астында өткөн. Элдик фронт үчүн 57% шайлоочулар добуш беришип, ал улуттук чогулуштагы орундардын үчтөн экисин женип алган. Франциянын тарыхында биринчи жолу өкмөткө социалист Леон Блюм башчы болду. ФКП жетекчилигинин чечими менен коммунисттер өкмөткө кириүүден баштартышкан.

Элдик фронттун женишин француздар турмуш шарттарын жакшыртуу үмүттөрү менен байланыштырып жатышты. Блюмдун өкмөтүнүн профсоюздардын өкүлдөрү менен сүйлөшүүлөрү «Матиньон келишимин» (Матиньон сарайы – Франциянын премьер-министринин резиденциясы) кабыл алуу менен аяктады. Келишим боюнча айлык акы орто эсеп менен 7–15% көбөйтүлдү, ал эми айлыгы томөн эмгекчилердин айрым катмары үчүн ал эки эсө естү. Ошондой эле жамааттык келишимдердин системасын өңүктүрүү, профсоюздардын укугун коргоо каралган.

Л. Блюмдун өкмөтү парламент аркылуу фашисттик лигаларга тыюу салуу жана саясий күнөө менен камалгандарга мунапыс берүү жөнүндө эки чон маанилүү мыйзамды откоргон. 40 сааттык жумуш жумалыгы, акы төлөнүүчү эмгектик эс алуу жана жамааттык келишимдер жөнүндө мыйзамдар кабыл алынган. Өкмөт темиржолдордун бир бөлүгүн жана Француз банкын мамлекеттештируү жөнүндө жарыялаган.

1936-ж. элдик фронт кыймылы Бастилия алынган 14-июлду майрам күн деп жарыялаган. Париждеги демонстрацияга 1 млнго жакын адам катышты, анын ичинде Л. Блюм баштаган өкмөт мүчөлөрү да болушкан.

Элдик фронттогу карама-каршылыктар жана анын кулашы. Элдик фронт кыймылы Франциянын сонку тарыхындагы эң ири коомдук-саясий кыймыл болуп калган. Элдик фронт фашизмдин бийликтекелүсүнө бөгөт койгон. Анын эң маанилүү жетишкендиги – фашисттик лигаларга тыюу салып, Францияда ири социалдык реформаларды ишке ашыргандыгы болгон.

Бирок, Элдик фронттогу эларалык саясат жана ички проблемалар боюнча карама-каршылыктар 1938-ж. аягында анын кулашына алыш келген. 1936-ж. жай мезгилинен баштап Франциянын эларалык абалы начарлай баштаган. 1936-ж. июляда Испаниядагы Франконун козголону Францияга фашисттик мамлекеттердин курчоосунда калуунун чыныгы коркунучун пайда кылган. Ошондой болсо да, Франция Улуг Британиянын кысымы менен респубикалык Испанияга карата кий-



Леон Блюм

лигишпөө саясатын колдогон. Социалисттер жана радикалдар Блюмдун саясатын колдошко, коммунисттер тескериисинчө кескин күнөөлөштү. Элдик фронттун катышуучуларынын ортосундагы ошондой эле терең келишпестиктер 1938-ж. 30-сентябрда Мюнхендеги келишимге кол коюудан келип чыкты. Бул келишимге ылайык, Чехословакиядагы Судет облусун фашисттик Германия тартып алган. Франция тараптан келишимге радикал Даладье кол койгон.

Элдик фронтто француз фашисттеринин жигердүү аракеттерине байланыштуу да олуттуу карама-каршылыктар пайда болгон. Согуштук маанайдагы уюмдарга каршы кабыл алынган мыйзамдардын саясий партияларга тиешеси жок эле. Фашисттик лигалар партияга «айланып», республикага каршы аракеттерин уланта бериши. Бийликтарга көз жумуп көрмөксөнгө салган.

Бюджеттин тартыштыгы курч маселеге айланган. Каражаттын жетишсиздиги Блюмдун өкмөтүн программаларды аткарууда «тыныгуу» жарыялоого түрттү. Бул кадам Элдик фронттун катышуучуларынын ортосундагы мамилелерди ого бетер курчуткан.

Блюмдун Элдик фронтко таянган ақыркы өкмөтү 1938-ж. априлде отставкага кетти. Жаны өкмөттү радикал Э. Даладье башкарып калды. Даладьенин Мюнхен келишимине кол коюшу өзара жардамдашуу жөнүндөгү Франция-Чехословакия келишимин жокко чыгаруу дегенди билдириген. 1938-ж. ноябрда радикалдык партия Элдик фронттон чыккандыгы жөнүндө расмий түрдө жарыялаган. Даладьенин өкмөтү коммунисттер менен социалисттердин колдоосунан ажырап, ончул күчтөргө таяна баштаган.

1938-ж. декабрда ал өкмет Италиянын Эфиопияны басып алышын тааныган. 1939-ж. марта Германия Чехословакияны басып алганда да, өкмет тарабынан эч кандай аракет жасалган жок. Ырас, коншуллаш фашисттик мамлекеттер тарабынан коркунуч күчөп жаткандыктан, аларга каршы туралган англиялык-франциялык аскер союзун түзүү жөнүндө Франция менен Англия 1939-ж. марта нота алмашысты. Бирок бийликтеги келген ончул күчтөр 1940-ж. өлкөнүн аймактык биримдигин да, эгемендүүлүгүн да сактап кала алган жок. 1940-ж. 14-июнда немистик аскерлер Парижке кирип, француздар женилгендигин моюндарына алышты.

Испаниядагы жараптык согуш. XX к. алгачкы 30 жылында Испания өнөржайы жагынан эн эле начар мамлекеттердин катарында кала берген. Бул өлкө 1932-ж. чейин монархия эле. Кескин социалдык карама-каршылыктар, өзгөчөлөнгөн патриархалдык салттар үстөмдүк кылыш, өлкөдө согуштук төнкөрүштөр тез-тез болуп турган. 1929-1932-жж. экономикалык кризис саясий кризиске өтүп, иш таштоо кыймылдарынын жана дыйкандар көтерүлүшүнүн на-

тыйжасында Республика жарыяланғандан кийин, фашисттик күй-мылдардың таасири өсө баштаган. «Испандык фалангачылар» деп аталған фашисттик партия «катуу тартипке жана бийликке кайтууну» талап кылышкан. Фашисттердин таасиринин өсүшү солчул партиялардың биригүүсүн тездеткен. 1936-ж. социалисттер, коммунисттер, республикачылар жана кесиптик кошуундар биригип, Элдик фронтту түзүшкөн. Февралдагы шайлоодо Элдик фронт женип чыккан. Фашисттик партия төнкөрүш даярдай баштаган. Генерал Ф. Франко баштаган төнкөрүш 17-июлда башталды. 1936-ж. Испанияда жараптын согуш башталганда, сөз өлкөдөгү ички күрөш жонундө гана болуп жатпаганы, анда демократия менен фашизмдин кагылышы жүрүп жатканы тез эле түшүнүктүү болду. Ошондуктан тигил же бул тараптын жениши, испан фалангачыларынын же республикачылардың жөнөкөй ийгилигине караганда, бир топ ири масштабга ээ болору анык эле.

Германия менен Италия согуштун алгачкы эле қүндерүнөн тартып фалангачыларга жардам бере башташкан. 1936-ж. июлдүн аягында алар, Испанияга тийиштүү Мароккодон (козголон ошол жерден башталган эле) Испанияга фалангачылардың аскерлерин ташуу үчүн 20 жүк ташуучу самолёт жиберишкен жана заманбап куралдарды жөнөтүп турушкан. Италиялык жана немис учкучтары, танкисттери да салғылашышкан.

АКШ жана европалык өлкөлөр Испанияда башталган жараптык согушту анык ички иши экенин, ошондуктан катуу бейтараптыкты сактай тургандыктарын ошол замат билдиришкен. Ошентсе да, бул өлкөлөрдүн бийлик төбөлдору көптөгөн ыктыярдуулардын Испанияга барышына тоскоолдук кылышкан жок. Алардын куралында американлыктар жана француздар, шведдер жана чехтер, ал тургай, немистер жана италиялыктар согушуп жатышты.

ССРБ ооз жүзүндө өзүнүн бейтарап экендигин билдирсе да, 1936-ж. октябрда эле испаниялык республикага курал-жарак жибере баштаган. Бардыгы болуп Испанияда болжол менен алганда советтик ыктыярдуулардын саны 3 мингэ жакын болгон. ССРБ испаниялык республикачыларга 806 самолёт, 362 танк, 120 броневик, 1555 замбирек жана 500 мин мылтык берген. Республикачылардын катарында советтик чалгын жигердүү иштеп, испан коммунисттеринин таасирин күчтөү менен бирге алардын бардык аракетин көзөмөлдөп турган.

Ошентип, Испания фашизм менен демократиянын күчтөрү ачык кармашкан биринчи майдан болуп, ошол учурдагы кырдаалга байланыштуу ССРБ демократиялык күчтөрдү колдогон. Бул кармашуу 1939-ж. мартаында Франконун жениши менен аяктаган. Бирок, ошол кармаштын башталышы эларалык мамилелерде жаны доордун келе жатканын билдириген. Агрессия жана милитаризм күчтөрү кенири

чабуулга өтүштү. Ошондуктан аларга каршы турган тынчтык күчтөрүнүн жана демократиянын тараапкерлеринин биригиши маанилүү маселе болуп калган.

## Суроолор жана тапшырмалар

1. Экономикалык кризис Франциянын саясий жана социалдык-экономикалык турмушуна кандай таасир тийгизди?
2. Француздук фашизмдин өзгөчөлүгү эмнеде эле?
3. Эмне үчүн француздук фашисттер бийликтеге келе алышкан жок?
4. Элдик фронт деген эмне? Анын социалдык жана саясий базасын аныктағыла.
5. Элдик фронттун кулашынын себебин анализдегиле.
6. Франциядагы Элдик фронттун иш-аракети менен Ф. Рузвельттин «Жаны багыт» курсун салыштыргыла жана жыйынтык чыгарыла.
7. 1930-жж. Испаниядагы жараптык согуш көпчүлүк Европа өлкөлөрүнүн карапайым калкын жана өкмөттерүн тынчсыздандырган окуя болгон. Силер мындай «данктуулуктун» себебин кантеп түшүндүрсүнөр?

### § 12. СССР 20–30-жж.

«Аскердик коммунизм» саясатынын кризиси жана экономикалык артта калуу. 1921-ж. башында жараптык согуш аяктап, Совет бийлиги бекемделди. Бирок, өлкөдөгү абал барган сайын оор кыйроого жакындалп баратты. Улантылып жаткан «аскердик коммунизм» айыл жерлеринде нааразычылык толкунун жараткан. Партиянын ичинде жикке болунуучүлүк байкала баштады. Ал тургай, Октябрь революциясынын авангардында болушкан кронштадтык моряктардын көтөрүлүшкө чыгышы, жаңы бийликтүү үчүн эң бир катаал өкүм болгон. «Аскердик коммунизм» эксперименти экономика толугу менен кыйраган учурда өткөрүлгөндүктөн, өндүрүштүн болуп көрбөгөндөй төмөндөшүнө алыш келген. 1921-ж. башында өнержай өндүрүшүнүн көлөмү согушка чейинки деңгээлдин 13%, ал эми темир жана болот чыгаруу 2,5%бын түзген. 1920-ж. февралда түзүлгөн Борбордук пландоо органы жана Айыл чарбасынын Жогорку Кенеши (ВСНХ) ири масштабдагы пландоого жана башкарууга жарамсыз болуп чыгышты. Азық-түлүктүү болүштүрүү, айыл чарба өсүмдүктөрүнүн дүн жыйымынын жана эгин эгүүнүн кыскарышына алыш келди. Өлкөдө ачарчылык кулач жайды. Товарлар жетишсиз болгондуктан, кымбаттап кеткен. Дыйкандар сатып алууга мүмкүндүк жок эле, анын үстүнө ар кандай ашыкча товар күч менен тартып алышып турган. Чаржайыт товар алмашуу күчөп «көмүсө базар» өнүгүп кеткен.

Согушка чейинки мезгилге салыштырганда сатууга чыгарылып жаткан азық-түлүктүн көлөмү 92%га кыскарган.

Ири ээликтердин бүлүнүшү, айылдык бийлик тарабынан тануулган тенденциялык, азық-түлүктүү бөлүштүрүү, булардын баары дыйкандардын четтеп, обочолонушуна жана натуралдык чарбага кайтуусуна алып келген.

Азық-түлүк бөлүштүрүүнүң создуктуруу менен мамлекеттик казынаны 80% га толтуруу, дыйкандар үчүн чыдай алгыс жүк болду. Ушулардын баары кыштактардагы нааразылыктардын негизги себебине айланды. 1918-ж. советтик статистика большевиктик бийликтөө каршы дыйкандардын 245 козголонун каттаган. 1919-ж. көптөгөн райондор көтөрүлүшкө чыккан дыйкандардын көзөмөлүнө откон. Алар уюмдашкан отряддарды түзүп, саны он мингे жеткен. Алар бирде кызылдар менен (Волга боюнда, Белоруссиянын токой тилкесинде), бирде актар менен (Сибирде, Уралда) салгылашып жатышты. Махнонун алгач актарга каршы, кийинчөрөк кызылдарга каршы күрөшү убактысы боюнча да (уч жылга созулган), кулач жайышы боюнча да (50 мин партизан бүтүндөй армияны түзүшкөн), социалдык курамынын ар түрдүүлүгү боюнча да (Махнонун армиясындагы аскерлердин арасында дыйкандар, темиржолчулар, кызматкерлер, Украинаны жердеген түрдүү улуттар – еврейлер, гректер, орустар, казак-орустар) жана езүнүн саясий анахиялык программасы боюнча да анын масштабдуулугун көрсөтөт. «Биз большевиктерди жактайбыз, бирок коммунисттерге каршыбыз», – деген Махно. Бул дыйкандар тарабынан жердин тартып алынышын колдогон большевиктерди жактап, бирок, Советтерге далдаланып алышып, бийликтөө колуна алып, колхоздорду уюштурган коммунисттерге каршыбыз дегенди түшүндүргөн. Махно «бир дагы бийлик өзүнүн эркин эл массасына тануулоого акысы жок» деп билдириген.

Борбордоштуруу дайыма саясий диктатура коркунучун жаратат. 1920–1930-жж. аралыгында Советтик Россия борбордоштурулган пландуу экономикага кайтып, тоталитардык коммунисттик бийликтөө орното баштаган.

Биринчи дүйнөлүк согуштан кийин эле жарапандык согушту башинан кечирип жаткан Россиянын шартында, «массалык өндүрүү каражаттары» жок эле. Согуштун кесепетинен товар-акча мамилелери бузулуп, акчанын баасы түшүп кеткен. «Аскердик коммунизмдин» натыйжасында чарба толугу менен кыйрап, жапырт ачарчылык өкүм сүргөн. Жакындан келе жаткан эн коркунучтуу ачарчылык башкы проблемага айланган. 1921–1922-жж. эзелтен данга бай Волга боюнда ачарчылыктан 5,4 млн адам өлгөн.

1921-ж. марта азық-түлүк бөлүштүрүү алынып ташталган. Анын ордуна мурдагыдан бир топ азайтылган азық-түлүк салыгы, согуштан чарчап бүткөн дыйкандарга кандайдыр бир өлчөмдө иштөөгө

түрткү берген. Дыйкандар ақырында жерлерине кайтып келе башташкан.

Бийликті сактап калуу үчүн Ленин жана анын айланасындагылар бир нече келишимдерди түзүштү. Дыйкандарга азық-тұлғун толук албай оздөрүнде калтырууга, жумушчуларга майда жана орто мамлекеттик эмес ишканаларда иштоегө уруксат берилген. Батыш олқолорундөгү дүйнөлүк революция саясатын токтото турууга, же мурдагы каражаттарды колдонбай аракеттенүүгө милдеттенишкен.

**Жаңы экономикалык саясат.** 1921-ж. марта В. И. Ленин тара-бынан РКП(б)нын X съездинде жаңы экономикалык саясатка өтүү жарыяланган. Жаңы экономикалык саясаттын алгачкы кадамы азық-тұлұқ тапшырууна алып салуу болгон. Анын ордуна натуралдык салык киргизилген. Ал азық-тұлұқ салыгына караганда эки аз болуп жана анын олчомы алдынала (эгин эгүүгө жакын) кулактандырылган. Салыкты жыл ичи көбайтүүгө уруксат берилген эмес. Салыктан ашкан азық-тұлұқ дыйкандын карамагына берилип, ал езу каалагандай пайдаланган. Бул айыл чарба азыктарын өндүрүүнү көбайтүүгө материалдык өбелгө түзгөн.

Түп-тамырынан бери өзгөрүү өнержай өндүрүшүндө да жүрдү. Баарынан мурда, өнержайды толук мамлекеттештириүү жөнүндегү декрет алынып салынган. Эми майда, ал тургай, орто ишканалар жеке менчикке кайтарылып берилген. Кәэ бир ири өнержай ишканаларын жеке адамдарга ижарага берүүгө жана айыл чарбасында жалданма эмгекти пайдаланууга уруксат берилген. Акча реформасы жүргүзүлгөн, туруктуу валюта – червонец киргизилип, айлык акы бериле баштаган. 1921-ж. Мамлекеттик банк калыбына келтирилген. Кооперативдик жана жергиликтүү банктардын тутамы түзүлгөн. Ошол эле учурда өнержайдын орчундуу бөлүгү, сырткы өлкөлөр менен болгон соода мамлекеттин колунда калган.

**СССРди түзүүүү себептери жана обөлгөлөрү.** 1917-ж. 2-ноябрдагы «Россия элдеринин укуктарынын декларациясы» жана «Эзилген жана эмгекчи элдердин укуктарынын декларациясында» (1918-ж. январь) бардык элдер жана майда улуттар тен укуктуу, улуттар болунып кетүү укугуна ээ болгон. Волга боюнун, Крымдын, Сибирдин жана Түркстандын, Кавказдын жана Закавказьеинин элдеринин салттары, диний ишенимдери, улуттук жана маданий өзгөчөлүктөрү эркін жана колтийгис деп жазылышы, калктын 57%ын түзгөн четжакадагылар гана эмес, Европа жана Азия өлкөлөрүнүн элдеринин да ишенимин пайда кылган. Өз алдынча жашоо укугуна 1917-ж. Польша жана Финляндия да ээ болгон эле. Большевиктер алгачкы учурда өздөрү түзгөн Совет республикасын, бүткүл дүйнөлүк советтик федерациянын келечектеги очогу катары карашкан. Бирок бар-

ган сайын дүйнөлүк революция жөнүндөгү үмүттерү кыйрап, алар мурдагы Россия империясынын территориясына кирген аймактарга көбүрөөк көнүл бурууга аргасыз боло башташты.

Жарандык согуш жана чет элдик интервенция большевиктик бийликті сактап калуу үчүн Россиянын жана улуттук региондордун коргонуу союзун түзүүнүн зарылдыгын корсөттү. 1919-ж. 1-июнда «Дүйнөлүк империализм менен күрөшүү үчүн советтик республикалар: Украина, Латвия, Литва, Белоруссиянын биригүүсү жөнүндө» декретке кол коюлган. 1921-ж. Лениндик корсомосу боюнча Грузия, Армения, Азербайжан чарбалык биригүүнүн негизинде Закавказье Федерациясы түзүлгөн.

Ошентип, өлкөнүн аймагында шарттуу түрдө, бир нече козкарандысыз мамлекеттер: РСФСР, Украина, Белоруссия, Азербайжан, Армиян, Грузин Советтик Социалисттик Республикалары пайда болгон.

Ар бир республикада өзүнүн башкаруу органдары бар эле. Өздөрүнүн мыйзамдары иштеп, бирок иш жүзүндө бийлик РКП(б)нын курамына кирген улуттук коммунисттик партияларга тиешелүү болгон. Бул республикалардын бирдиктүү мамлекеттө биригүүсүн женилдеткен. Ошону менен бирге мамлекеттик биригүүгө экономикалык шарттар: кылымдардан бери келе жаткан чарбалык байланыш жана Россияга көзкарандылык да түрткен. Борбордук пландоо организынын жана Айыл чарбасынын Жогорку Кенешинин (ВЧНХ) түзүлүшү менен Россиядагы бардык республикалардын чарбасын бирдиктүү башкаруучу органга айланган.

**СССРди түзүүнүн принциптери.** Партияда советтик мамлекет куруу маселесинде түрдүү көзкараштар бар эле. РКП (б) БКнын саясий бюросу Улут иштери боюнча эл комиссары И. В. Стalinдин жетекчилиги алдында РСФСРдин курамына **совет мамлекеттериниң автономиялык республикалар укугууда кириү** жөнүндөгү долбоорун даярдаган. Автономия - саясий жактан өзүн-өзү башкаруу укугу. Бирок В. И. Ленин бул «автономия долбоорун» кескин сынга алган. Ал бардык элдер мамлекеттөк биримдикке эркин жана төн укуктуулуктун негизинде, федеративдик союздук формада биригүүгө тийиш, ар бир республиканын төн укуктуулугу, эгемендүүлүгү жана мамлекеттөк союздан эркин чыгып кетүү укугу сакталуу керек деп эсептеген, РКП(б) БК лениндик принципти жактаган.

Төрт республиканын РСФСР, Украина, Белоруссия жана Закавказье Федерациясынын ортосундагы 1922-ж. 27-декабрда түзүлгөн келишим жаңы мамлекетти – Советтик Социалисттик Республикалар Союзун (СССР) түзүүнүн актысы болгон.

1922-ж. 30-декабрда Советтердин Бүткүл союздук I съезди ачылган. Съезд СССРди РСФСР, УССР, БССР, ЗФССР курамында түзүлгөндөгү жөнүндөгү келишимди бекиткен.

Бийликтин жогорку органы болуп – Советтердин Бүткүл союздук съезди жарыяланган. Ал эми съезддер аралыгында – Советтердин Борбордук аткаруу комитети (БАК) иш жүргүзгөн. Ал эки мыйзам чыгаруу палатасынан: Союздар совети жана Улуттар советинен туруп, анын жетекчи органы – БАКтын Президиуму болгон. Эн жогорку аткаруу жана административдик орган – СССРдин Эл Комиссарлар Совети болуп эсептелген. Бул чечимдер СССРдин 1924-ж. 31-январда кабыл алышкан биринчи Конституциясында бекитилген.

1920-жылдарда СССРдин улуттук-аймактык жайгашуусунда бир нече маанилүү өзгөрүүлөр болду. 1924-ж. РСФСРдин курамына кирген Түркстан АССРи түзүлүп, анын курамында Өзбек ССРи жана Түркмен ССРи болгон. РСФСРдин курамындагы Кыргыз автономиялык облусу, 1926-ж. 1-февралда Кыргыз автономиялык ССРи деп жарыяланган. Мурда Өзбек ССРинин курамына кирген Тажикстан союздук республика статусун алган.

Ошентип, большевиктер Россия империясынын чоң аймагын бирдиктүү мамлекетке бириктиришкен. Советтик Социалисттик Республикалар Союзу (СССР) түрүндөгү мамлекет өнүгүүнүн жаны этабын баштаган.

**Бийлик үчүн күрөш. И. В. Сталинидин бийлик тепкичинде жогорулашы.** Жаны экономикалык саясат жылдарында калыптанган саясий бийлик авторитардык мүнөзгө ээ болгон. Советтик авторитаризм – бийлиktи борбордоштуруу, жетектөөнүн командалык усулу, коммунисттик партиянын чечимдерин мамлекеттик органдар тарабынан кынк этпестен аткаруу дегенди билдирген. Советтердин ролу бийликтин өкүлчүлүк органы катары формалдуу мүнөзгө ээ болгон. Өлкөдө саясий оппозицияга жол берилген эмес, идеологиялык ой жүгүртүүнүн бирдей болуусу талап кылынган, иш жүзүнде сез эркиндиги жана басмасөз эркиндиги жок кылынган. Ошол жылдарда партия шексиз кадыр-баркка ээ болгон лидер катары В. И. Ленинди тааныган.

Бирок Ленин ооруган жылдан (1922-ж.) баштап, өзгөчө анын көзү өткөндөн кийин (1924-ж. 21-январ) өлкөдө жогорку бийликтеги абал олуттуу татаалдашкан. Лениндин жакындары катары Л. Д. Троцкий, Л. Б. Каменев, Г. Е. Зиновьев, И. В. Сталин эсептeliшкен. Алардын ортосунда түзүлгөн чиелүү маселе, жаны жолбашчыны биргеликтө кенешип тандоого тооскоол болгон. Экинчиден, большевиктер расмий жолбашчыны каалашкан эмес. Ошондо бир гана

жол – жамааттык башкарууга өтүү калган, бирок Россиянын тарыхында авторитардык башкаруудан башка жолду билишкен эмес. Натыйжада партиялык лидерлер жалгыз өзүнүн бийлиги учун айыгышкан күрөштү башташкан. Бул кармашта Саясий бюронун мүчөсү, РКП(б) БКнын Биринчи секретары И. В. Сталин жеңишке әэ болгон.

**Иосиф Виссарионович Жугашвили (Сталин) (1879–1953).** Грузиядагы Гори шаарчасында өтүкчүнүү үй-бүлөсүнде туулган. 1888-ж. диний училиштага ташырган. 1899-ж. озүн революциялык күрөшкө ариоону чечет. 1901-ж. Тифлис социал-демократиялык комитетинин курамына кабыл алышат. 1902–1913-жж. аралыгында 7 жолу сүргүнгө айдалган, (Сталин деген партиялык псевдонимди 1913-ж. алган). 1917-ж. 12-марта Петроградга кайтып келип, «Правда» газетинин редакциясына орношкон. Советтердин II съезди аны совет екмөтүнүн курамына улут иштери боюнча эл комиссарлыгына дайындалган. 1919-ж. РКП(б) БК Саясий бюросунун мүчөсү жана Мамлекеттик көзөмөл комиссиясынын эл комиссары болгон. 1922-ж. РКП (б)нын генералдык секретарлыгына дайындалган.



И. В. Сталин  
(Жугашвили)

В. И. Ленин дүйнөдөн өткөндөн кийин Сталин партияга лениндиң чакырыктар менен чыкты. Ал партияга «станоктогу жумушчуларды» кеңири тартуу жонундогу «Лениндин каалоосун» жарыялаган. 1924-ж. КП(б)нын катарына 203 мин адам кабыл алышып, анын курамы бир жарым эсеге көбөйген. Сталиндин баркы партияда бир топ жогоруладай түшкөн.

Акырындык менен Сталин Лениндин кәэ бир айткандарына таянып, большевизмдин негизги идеясын – дүйнөлүк революция идеясын – социализмди бир гана өлкөдө куруу мүмкүндүгү теориясына алмаштырууга откон. Сталин большевиктер учун ушундай ынгайсыз абалды жаратып, «перманенттик революция теориясын» түзүүдөгү «күнөөкөр» катары Л. Д. Троцкийди көрсөттү. Ал троцкизмди «социализмди бир өлкөдө куруу» мүмкүн экендигине шектенгендиги учун да айыптады.

Троцкийге каршы куроштө Сталин өз тарабына Саясий бюронун мүчөлөрү Каменев менен Зиновьевди тартты. Көп етпөй «үчтүктор» «жетилик» санга (Бухарин, Зиновьев, Каменев, Рыков, Сталин, Томский, Куйбышев) жеткен. Троцкийди «партиянын тарыхын ан-сезимдүү түрдө бурмалагандыгы учун айыпташты». Революциянын эки жолбашчысы – Ленин жана Сталин жөнүндөгү теория калыптана баштады.

1926-ж. социализмдин бир өлкөдө женүү идеясын кабыл албоо, кулактар менен эпке келүү, партиядагы бюрократиянын осушунө тынчыздануу жана бийликтүү үчүн багыттыи күч алыши «троцкийлик-зиновьевлик блокстун» түзүлүшүнө алыш келген. 1927-ж. Октябрь революциясынын 10 жылдык юбилейинде демонстрацияга өздөрүнүн ураандары менен чыгууга жасаган аракети үчүн Троцкий, Зиновьев, Каменев 1927-ж. партиянын катарынан чыгарылышты. 1928-ж. башында оппозициячылардын Троцкий башында турган чоң тобу Алматыга айдалган. 1929-ж. Троцкий өлкөден куулган.

Ошентип, партия саясий бийликтүү каталаштырууга багыт алган. Ленин дүйнөдөн откондон кийин башталган партиялык жетекчиликтеги бийликтүү үчүн болгон айыгышкан күрөш И. В. Стalinдин жеңиши менен аяктаган.

## Суроолор жана тапшырмалар

1. Жаңы экономикалык саясатка оттунун себептери эмнеде болгон?
2. Большевиктердин жаңы экономикалык саясатында «аскердик коммунизм» мезгилине салыштырганда эмие жанылыктар болду?
3. Жаңы экономикалык саясатка оттүү менен большевиктер кандай максаттарды көздешкөн?
4. Өлкөнү өнүктүрүүнүн жаңы экономикалык үлгүсү кандай карама-каршылыктарды жараткан?
5. СССР кандай принциптердин негизинде түзүлгөн?
6. Стalinдин өмүр жолун, саясий ишмердүүлүгүн айтып бергиле.
7. Сидердин оюнарча жеке инсан тарыхтын жүрүшүнө таасир эте алабы? Жообунарды далилдегиле.

## § 13. СССРде тоталитардык системанын калыптанышы

Индустриялаштыруу жана айыл чарбасын колективдештируү. 1925-ж. советтик экономика 1913-ж. дengээлине чыккан, бирок СССРдин техникалык жана технологиялык базасы эски эле. Ошондуктан, СССРдин европалык мамлекеттерге технологиялык көз карандылыгынын дengээли жогору бойдон кала берген. Өлкө 1929-1933-жж. тракторлорду жана автомобилдерди, кара металлды импорттоо алууга 1 млрдга жакын акча жумшаган. Армиянын техникалык жактан жабдылыши да томон эле. СССРдин алдынкы Батыш олкөлөрүнөн жана АКШдан экономикалык жактан артта калуусу барган сайын есө берген.

Ушундай шартта советтик экономикадагы эн биринчи милдеттердин бири катары индустроляштыруу проблемасы 1925-ж. аягында коюлган. Анын негизги максаттары:

- өлкөдөгү техникалык-экономикалык артта калуучулукту жоюу;
- экономикалык көзкарандысыздыкка жетишүү;
- коргонууга жондомдүү күчтүү оор өнержайын түзүү;
- айыл чарбасында коллективдештирууну жүргүзүү үчүн материалдык-техникалык базаны калыптандыруу;

— өнөржайында бириңчи орунда базалык тармактарды (отун, химиялык, металлургиялык, машина куруу) өнүктүрүү болгон.

Бул маселелерди чечүү зарыл болгон материалдык жана каржылык каражаттын жоктугунан токтоп тургандыктан, өлкөнүн жетекчилиги колдо болгон ресурстарды борбордон бөлүштүрүү жолуна түшкөн.

1927-ж. экономисттер өлкөнү индустрялаштырууда бардык ресурстарды колдонуу үчүн беш жылдык планды иштеп чыгууга киришишкен. 1929-ж. декабрдагы эпкиндүүлөр съездинде Сталин «Беш жылдыкты төрт жылда!» деген ураан көтөргөн.


Сталиндик планды аткаруу үчүн эбегейсиз сандагы жумушчу күчү керек эле. Кыска аралыктын ичинде жумушсуздук жоюлуп, 1930-ж. ССРДе эң акыркы эмгек биржасы жабылган.

Бириңчи беш жылдык планды (1928–1932-жж.) иш жүзүнө ашыруу үчүн негизги каражаттын булагы «ички камылга» (запас) болгон. Тезарада жергилиттүү калктын керектөөсү кыскартылып, чийлизаттар, азық түлүүк – нан, май, кант өлкөн сыртка чыгарыла баштаган. Ал гана эмес нефть, алтын, жыгач чыгарылып, баалуу музей буюмдарын сатууну уюштурушкан.

Тышкы сооданын эсебинен түшкөн валюталарга чет элдик фирмалар жаңы жабдууларды жөнөтө башташкан. 1928–1932-жж. өлкөнү индустрялаштырууда олуттуу кадам жасалды. Беш жылдын ичинде оор өнержай продукциясын өндүрүү 2,8 эсеге, машина куруу 4 эсеге ёскөн. ДнепроГЭС, Магнитогорскидеги, Кузнецккеги металлургиялык комбинаттар, Донбассстагы, Кузбассстагы или комур шахталары, Сталинграддагы жана Харьковдогу трактор чыгаруучу, Горькийдеги автомобиль заводдору ишке кирген, Туркстан–Сибирь темиржолу курула баштаган.

Экинчи беш жылдыктын (1933–1937-жж.) тапшырмаларын аткарууда өнөржай продукциясынын 80% ашыгын жаңы курулган ишканалар берген. Алардын саны Уралдагы, Краматорскидеги оор машина куруучу, Челябинскидеги трактор заводу, Москвадагы, Харьковдогу, Куйбышевдеги авиациялык заводдор, «Азовсталь» жана «Запорожсталь» металлургия заводдору менен толукталган. Сталин тарабынан белгиленген 10 жылдык мөөнөттө өлкө эбегейсиз зор аракети менен Европанын эң ири мамлекеттерин кууп жетип, ал тургай, озунун индустрялык кубаттуулугу жагынан «озуп» кеткен.

Абдан зор индустрялаштырууну иш жүзүнө ашыруу айыл чарбасын да түп-тамырынан бери өзгөртүүнү талап кылган. Батыш өлкөлөрүндө агрардык революция өнөржай революциясынан кийин




Сталинград трактор заводунун алгачкы тракторлору

болгон. СССРде бул эки процессти бир мезгилде ишке ашырышкан. Кээ бир партиялык лидерлер капиталисттик өлкөлөр өздөрүнүн онөржайын колонияларды эксплуатациялоодон түшкөн каражаттын эсебинен курушса, социалисттик индустриялаштырууну «ички колониянын» – дыйкандарды эксплуатациялоонун эсебинен жүргүзө болот деп чыгышкан. Кыштак жеке эле азық-түлүктүн булагы эмес, индустриялаштырууга керектелүүчү каражат алуучу негизги булак катары караган. Ошондуктан индустриялаштырууну баштоо менен бирге, айыл чарбасын коллективдештириүү да кошо башталган. Партиянын расмий документтеринде коллективдештируүнүн милдети «кыштактарда социалисттик кайра курууларды ишке ашыруу» деп жарыяланган.

1929-ж. декабрдын аягында Сталин ЖЭСтин (жаны экономикалык саясаттын) аякташы жана «кулактарды тап катары жоюу» саясатына өтүү жөнүндө жарыялаган. 1930-ж. 5-январда БКП(б) БКнын «Коллективдештируүнүн темпи жана мамлекеттин колхоз курулушуна жардам берүү чеги жөнүндө» токтому чыккан. Анда коллективдештируүн аяктоонун өтө чукул мөөнөтү белгиленген.

Бирок бул документ «Коллективдештируүнүн кандай жол менен ишке ашыруу керек? Кулакка тартуунун чен-өлчөмү кайсы? Кулакка тарткандарды эмне кылабыз?» деген негизги суроолорго жооп бере алган эмес.



Магнитогорск комбинаты 30-жж.

Коллективдештируү 1928–1929-жж. башталган. 1929-ж. Стalin «туташ коллективдештируү» деген ураан көтөргөн. Колхоздоштуруу үч формада (коммуна, артель жана ТОЗ) иш жүзүне ишке ашырылган.

Коммуна – өндүрүштү коомдоштуруу, артель – жерди, кыймылсыз мүлкүү, малды, кой-эчкilerди жана канаттууларды жалпы менчикке өткөрүү, ТОЗ – жерди иштетүүдөгү жалпы эмгек.

Колхозго кириүдөн баш тарткандарды шайлоо укугунан ажыратып, кулакка тартышкан, мал-мүлкүн тартып алышкан, эркиндигинен ажыратышкан. Эркиндигинен ажырагандар 20% ды, кулакка тарталигандар 15% ды түзгөн.

1929-ж. 7-ноябрда «Правда» гезитине Stalinдин «Улуу бурулуш жылсы» деп аталган макаласы жарык көрөт. Анда «Дыйкандар бүтүндөй кыштактар, болуштуктар, райондор менен колхозго кириши», – деп жазылган. Ошол эле жылды Stalin туташ коллективдештируүдөгү кулактарды тап катары жоюу ураанын жарыялайт. Ошол жылдан баштап колхозго кулактардын үй-бүлөсүн кабыл алууга тыюу салынат.

**Кулакка тартуу.** 1929–1930-жж. 320 мин дыйкан чарбалары кулакка тартылган. Алардын 175 млн сомду түзгөн буюмдары колхозго өткон.

Бийликтегилер кимдерди кулакка тартуу керектиги жөнүндө так көрсөтмө бере алышкан эмес. Жалпы кабыл алынган түшүнүк боюн-

ча жалданма эмгекти пайдалангандардын баарын кулак катары эсептешкен. Ошол эле учурда, кимдин эки уу, же аты бар болсо да кулакка тарта беришкен. Ар бир район коллективдештириүү жана кулакка тартуу боюнча милдеттенме алышкан. Коллективдештируүнүң көрсөткүчү бардык жерде 100% болгон. Адатта кулакка орто дыйкандарды, ал тургай, кандайдыр бир себептер менен жакпай калган кедейлерди да тизмеге киргизип жиберишкен. Жергилиттүй бийликтегилерге жардам берүү үчүн кыштактарга 25 мин шаардык коммунисттер (25 минчилер) жөнөтүлгөн.

Кулактарды тап катары жоюу кыштактарды ишкөр, көзкарандышсыз, жигердүү дыйкандардан ажыраткан, алардын каршылык көрсөтүү кайратын мокоткон. Суук, жылтылыбаган вагондордо түйүнчөктөрүн көтөргөн миндеген адамдар Уралдын, Сибирдин, Казакстандын алыскы райондоруна жөнөтүлгөн. Бир далай жигердүү «антисоветчиктерди» концлагерлерге айдашкан.

**Коллективдештируүнүң социалдык кесепеттери же «Ийгиликтен баш айлануу».** Көптөгөн райондордо, өзгөчө Украина, Кавказда, Орто Азияда дыйкандар массалык кулакка тартууга каршы күрөшүшкөн. Толкундоолорду басуу үчүн Кызыл Армияны тартышкан. Көп учурда колхозго кириүдөн баш тартышкан дыйкандар маалын союп, буюмдарын ерттөшкөн. Жергилиттүй колхоз активдерине каршы террордук актыларды уюштурушкан.

Малдын кырылышы, кулакка тартуунун кесепеттинен кыштактардын бүлүнүүсү, аба ырайынын жагымсыз шарттары, колхоз иштериндеги тартиптин такыр жоктугу, 1932–1933-жж. болжолдуу 25–30 млн адамды камтыган етө коркунучтуу ачарчылыкка алып келген. Ал бийликтегилердин туура эмес саясатынын кесепеттинен улам келип чыккан. Өлкө башчылары трагедиянын масштабын жашыруу максатында жалпыга маалымдоо каражаттарында ачарчылык жөнүндө маалымат берүүгө тыюу салышкан.

Ачарчылыкка карабастан ушул жылдарда индустриялаштыруунун керектөөсүн канааттандыруу максатында валюта алуу үчүн 18 млн центнер буудай чет өлкөгө чыгарылган.

1930-ж. Сталинге анын чакырыгы менен колхоздоштуруудагы ашкере жарыш кыйроо коркунучун пайда кылгандыгы түшүнүктүү болду. Нааразылык армияда да пайда болгон. 2-марта «Правдада» Сталиндин «Ийгиликтен баш айлануу» деп аталган макаласы жарык көрдү. Түзүлгөн кырдаалдагы күноонун баарын ал жергилиттүй кызматкерлерге, аткаруучуларга оодарып, «колхозду күч менен курууга болбайт» деп чыкты.

Бир кадам артка, ошол замат алдыга он кадам ташталган. Себеби, 1930-ж. сентябрда БКП(б) БК жергилиттүй партиялык уюмдар-

га кат жөнөттү, анда алардын аракетсиздиги күнөөлөнүп, «колхоз кыймылын катуу көтөрү талап кылышынган». 1931-ж. сентябрда колективдүй дайкан чарбалары дайкан түтүндөрүнүн 60%ын, 1934-ж. 75%ын бириктирген.

Туташ коллективдештириүү саясаты 1929–1934-жж. буудай өндүрүүнү 10% га, ири мүйүздүй малдын жана жылкынын башынын учтөн биринин, кой-эчкинин санынын 2,5 эсеге кыскарышына алып келген. Бирок Сталин женишти майрамдап жатты, өндүрүштүн кыскаргандыгына карабастан, буудайды сыртка чыгаруу 2 эсеге ёскон.

Ошентип, СССР оор өнөржайынын өнүгүүсүндө биринчи беш жылдыктарда гиганттык секирик жасаган. Бирок бул секирик бардык эл үчүн эбегейсиз кыйынчылыктарды жаратты. Экономикалык турмушту ашыкча борбордоштуруу, дайканды мамлекетке толук көзкаранды кылуу, кызматкерлерге болгон мамилелерде мажбуурлоо чарасын кенири колдонууну улам кенейтүү менен коштолгон.

**Тоталитардык системанын калыптанышы. Партиянын ролу.** Өлкөнүн алдына коюлган эн зор милдеттер бардык күчтү жумшап, чымыркануу менен иштөөнү талап кылган. Алар өлкөдө демократиялык эркиндикти, саясий оппозициянын пайда болуу мүмкүнчүлүгүн жок кылып, мамлекеттик бийликтин коммунисттик партиянын колуна топтолуусуна алып келген. Башкаруучу бийлик зордук-зомбулук, массалык репрессиялар, калкты руханий жактан баш ийдирүү менен коомдук турмушту өзүнүн кызыкчылыгына баш ийдирин, ез бийлигин сактап турган.

СССРдеги саясий бийликтин өзөгүбөльшевиктик партия болгон. Партиялык органдар өлкөдөгү кызмат адамдарын дайындап жана алмаштырып, Советтердин түрдүү деңгээлине (шаардык, облустук, республикалык, союздук) депутаттыкка талапкерлерди көрсөтүп туршкан. Мамлекеттик бардык жооптуу кызматтарды БКП(б)нын мүчөлөрү гана ээлешип, армиянын, укук коргоо органдарынын жана сот органдарынын башында туруп, эл чарбасын жетектешкен. Өлкөдөгү бир дагы мыйзам Саясий бюронун макулдугусуз кабыл алынган эмес. Көптөгөн чарбалык жумуштар партиялык органдарга берилиген. Саясий бюро мамлекеттин ички жана тышкы саясатын аныктаган, пландаштыруу маселелерин чечкен, чиркеөлөрдү жана мечиттерди жаап, аларды кампаларга же клубдарга айландырышкан.

**Сталиндин керт башына сыйынуучулуктун калыптанышы.** СССРдеги партиялык бийлиktи жүргүзүү натыйжасында 1930-жж. Сталиндин керт башына сыйынуучулук калыптана баштаган.

1929-ж. 21-декабрда Сталин 50 жашка чыккан. Ага чейин Саясий бюронун бардык мүчөлөрү «партиянын жолбашчылары» деп эсептө-

лишчү. Эми Сталин «Лениндин бириңчи окуучусу», партиянын бирден-бир жалгыз жолбашчысы деп расмий жарыяланган. Сталинди Октябрь революциясынын уюштуруучусу, Кызыл Армиянын негиздөөчүсү, интервенттерди жана ак гвардиячыларды женген армиянын улуу колбашчысы, лениндик «башкы багытты» сактоочу, дүйнөлүк пролетариаттын жолбашчысы жана беш жылдыктардын улуу стратеги деп атай башташкан. Аны «акылман», «улуу», «кеменгер» дешкен. Академиктер, артисттер, жумушчулар жана партиялык кызматкерлер Сталинди мактоо боюнча бириңчиликти алуу үчүн жарышка чыгышкан. Коммунисттик партиянын органы болгон «Правда» газитине «Сталин – океандан терең, Гималайдан бийик, күндөн жарык. Ал – Ааламдын окутуучусу, – деп аша чаап жазышкан

**Массалык репрессия.** Сталиндик бийликтин идеология менен бирге башка да таянычы – «башкача ой жүгүрткөндөр» үчүн жазалоочу органдардын бүтүндөй системасы да болгон.

1930-жж. башында большевиктердин мурдагы оппоненттери (каршы тарап) – меньшевиктер жана эсерлерди жазалоочу акыркы саясий процесстер болуп откөн. Алардын дээрлик баары атылган же түрмөлөргө, лагерлерге жөнөтүлгөн.

1930-жж. башынан тартып кулактарга каршы жапырт репрессия башталды. 1932-ж. 7-августта Борбордук Аткаруу Комитети жана Эл Комиссарлар Совети Сталин жазган «Мамлекеттик ишканалардын, колхоздордун жана кооперациялардын эмеректерин коргоо жана коомдук менчикити бекемдөө» мыйзамын кабыл альшкан. Бул тарыхка «бөрк ал десе баш алган» мыйзам катары кирди. Анткени болор-болбос кылмыш үчүн узак жылдарга түрмөгө камоого же атууга өкүм чыгарылган.

Өлкөдөгү жапырт репрессиянын кенири жайылышина 1934-ж. 1-декабрда БКП(б) БКнын Ленинград Саясий бюросунун мүчөсү, Ленинград губкомдун бириңчи секретары С. М. Кировдун атылышы шылтоо болгон. Бул окуядан бир нече сааттан кийин эле террордук актылардын ишин кароо үчүн «тартипти чындоо» жөнүндө мыйзам кабыл алынган. Ал мыйзамга ылайык тергөө иштери тездетилген тартипте каралып, ар кандай иш он күндүн ичинде бүтүүгө тийиш болгон. Айыптоочу чечим, айыпталуучуга сотто каралууга бир сутка калганда берилген, иш прокурордун, адвокаттын катышуусуз угулган. Кечирим берүүнү суранууга тыюу салынган, ал эми атууга өкүм угулгандан кийин тез аткарылган.

1936-ж. оппозиция лидерлеринин үстүнөн алгачкы чоң сот процесси болду. Соттолгондордун отургучунда – Г. Зиновьев, Л. Каменевдер олтурушту. Аларга «Сталинди жана анын жакын жолдошто-

рун өлтүрүүгө» жана «Совет бийлигин кулатууга аракет жасаган» деген айып таылган.

1937-ж. экинчи процесс болду, анда жабык соттун чечими менен башында маршал М. Н. Тухачевский турган жоғорку офицерлердин тобу репрессиянын курмандыгы болушту.

1938-ж. марта учунчү сөт процесси башталды. Мурдагы окметтүн башчысы А. Рыков жана Н. Бухарин атылган. Ар бир ушундай процесстер он миндерген адамдарды репрессия толкунуна тартып, алар менен бирге туугандары жана тааныштары, чогуу иштегендөр, коншулары да камакка алынган. Ошол жылдары Кызыл Армиянын 40 мин офицери репрессияланган.

Репрессиянын жылдарында чет өлкөлөрдөгү бийликтин саясий душмандарын жок кылуучу Ички иштер эл комиссариатынын (ИИЭК) жашыруун болумдөрү түзүлгөн. 1940-ж. августта Мексикада Л. Троцкий өлтүрүлгөн. Коминтерндин ишмерлери гана эмес, чет өлкөлөргө кетип калган актар кыймылдынын катышуучулары да сталиндик бийликтин курмандыктары болушкан.

## ДОКУМЕНТИК МАТЕРИАЛ

1937–1938-жж. армиянын эн жоғорку бийлигинде гана:

5 маршалдын – үчөө;

I рангадагы 5 командармдын – үчөө;

II рангадагы 10 командармдын – бардыгы;

Корпустун 57 командириинин – элүү бири;

186 комдивдердин – жүз элүү төртү;

Армиянын I жана II рангадагы 16 комиссарынын – бардыгы;

26 корпустук комиссарлардын – жыйырма беши;

Дивизиянын 64 комиссарынын – элүү сегизи;

Полктун 456 командириинин – торт жүз бири жок кылнган.

Бардыгы болуп Кызыл Армиянын 40 мин офицери репрессияланган.

Түрмөлөрдө бош орун калган эмес. Концентрациялык лагерлердин кенири тутамы түзүлө баштаган. Расмий маалыматтарга караңда 1930–1953-жж. аралыгында контрреволюциялык жана мамлекетке каршы иштери үчүн деген жалаа менен 3,8 млн адам репрессияланып, алардын ичинен 786 мини атылган.

**Улут саясаты.** Массалык репрессияларга карабастан советтик пропаганда СССРди дүйнөдөгү эн эле демократиялуу мамлекет деп данктоону уланта берген. 1936-ж. 5-декабрда Советтердин чукул чакы-



М.Н.Тухачевский

рылган Бұтқұл союздук VIII съезди СССРдин жаны Конституциясын кабыл алған. Социализмди курууну экономикалық критерий – сталиндик Конституцияда жеке менчкти жоюу жана менчктиң эки – мамлекеттік жана колхоздук-кооперативдик формасын түзүү болгон. СССРдин саясий негизи – Эмгекчилер депутаттарынын совети деп таанылған. Коммунисттик партияга коомдогу жетекчиликтін өзөгү ролу берилген, марксизм-ленинизм расмий мамлекеттік идеология деп жарыяланған.

Жаны Конституция СССРдин жарандарына алардын улутуна жана жынысына карабастан негизги демократиялық укуктарды жана әркиндиктерди – динге ишенүү-ишенбөө әркиндигин, сез, басмасөз, чогулуш әркиндиктерин, жеке адамга жана турал-жайына кол тийбестік, ошондой эле түздөн-түз шайлоо укугун берген.

Әлконун ән жогорку жетекчи органы – СССР Жогорку Совети болгон, ал эки палатадан – Союздар Советинен жана Улуттар Советинен турған. Анын сессияларынын аралыгында аткаруу жана мыйзам чыгаруу бийлигин СССР Жогорку Советинин Президиуму аткарған. СССРдин курамына 11 союздук республика: Россия, Украина, Белоруссия, Азербайжан, Грузин, Армия, Түркмөн, Өзбек, Тажик, Казак жана Кыргыз Советтик Социалисттик Республикалары киргенді.

Жаны советтик Конституция өзүнүн эки ачалуулугу менен таң каларлық болгон. Калктын демократиялық укугуна тиешелүү нормаларынын чыныгы түрмүшкә тиешеси жок эле. Экинчи жагынан, советтик жарандар үчүн Конституцияда жазылған социалдық укуктар: эмгекке укуктуулук, саламаттыкты сактоо тармагы акысыз болгон. Бирок «сталиндик» социализмдин максаты коомдун ар бир мүчөсүнүн әркин ёсуп-өнүгүүсү үчүн экономикалық, саясий жана маданий шарттарды түзүү эмес, мамлекеттин жарандарынын кызыкчылыктарын кысымга алуунун эсебинен мамлекеттин күч-кубатын өстүрүүнү көздөгөн. Социалисттик менчкти тейлеп-тескөө, саясий бийлик Сталиндин жана партиялық-мамлекеттік аппараттын колуна топтолуп, элге әч тиешесиз болуп калған.

Ошентип, XX к. 30-жж. СССРде мамлекеттік бийлик толугу менен И. В. Сталин башында турған бир ууч партиялық ишмерлердин колуна топтолуп, жапырт репрессия, демократияны төбелеп-тепсөө менен муназзелгөн отө катаал саясий бийлик бирдей ой жүгүрттүү идеологиясын орноткан.

Билим берүү жана маданият тармагындағы саясат. 1930-жж. әлконун тарыхына маданий революцияны иш жүзүнө ашыруу мезгили катары киргенді. Анткени революцияга чейинки мезгилге салыштырганда әлдин билим деңгээли осүп, маданий жетишкендиктерге карата мамилеси өзгөргөн. Билим берүү тармагына, илимгө марксистик-лениндик окуунун үстөмдүгүн орнотуу маданий революциянын бир бөлүгү катары каралған.

1930-жж. башында БКП(б) БК жана СССРдин Эл Комиссарлар Совети мектеп жонунде бир катар токтомдорду кабыл алган. 1930–1931-окуу жылында өлкөдө милдеттүү 4 жылдык башталгыч билим алууга өтүү башталган. Ошол эле учурда шаарларда жана жумушчулар шаарчаларында 4 жылдык мектепти бүткөн балдар үчүн зарыл түрдө 7 жылдык мектепте окуу киргизилген. Мектеп программалары кайра карапып чыгып, жаны окуу китечтери пайдаланууга берилген. 1934-ж. болуп жаткан окуяларга жана корунушторгө маркстык лениндик негизде баа берген тарыхты жана географияны окутуу калыбына келтирилген.

1937-ж. өлкө 7 жылдык билим берүүгө откон. Мектептерди куруу башталган, 1933–1937-жж. аралыгында СССРде 20 мин жаны мектеп ачылган. 1930-жж. аягында мектеп парталарында 35 млн окуучу окуп, 1939-ж. әл каттоодо СССРдеги сабаттуулук 87,4% ды түзгөн.

Бийликтегилер илимге өзгөчө көңүл бурушкан. Сталин бардык илим: математикалык жана так илимдер да саясий мүнөзгө ээ деп билдириген. 1936-ж. Илимдер академиясы «Биз алдыбызга коюлган милдеттерди бир гана илимий усул менен – Маркс, Энгельс, Ленин, Сталиндин усулу менен чечебиз» деген токтом чыгарган. Ушул жылдан баштап сталиндик идеологияга айкалышпаган педология, социология, психоанализ илимдерин жооп салышкан.

Тарых илиминде СССРдеги жаңы, бирок негизги тармакка айланган партиянын тарыхы пайда болгон. 1938-ж. «БКП(б)нын тарыхынын кыскача курсу» чыгарылган. Аны Сталин кылдаттык менен басмага даярдап гана тим болбостон, анын бир параграфын өзү жазған. Окуу китебиндеги фактылар Сталинди ашыра мактап, ага жагынуу үчүн жазылып, анын ар бир сөзү ақыркы чындык катары кабыл алынууга тийиш болгон.

Идеологиялык дормалар, партиялык көзөмөл коомдук илимдерге өтө олуттуу терс таасирин тийгизген. Ошондой болсо да так илимдерде партиялык жана жазалоочу уюмдардын кийлигигүйсүнө караастан бир топ ийгиликтер жаратылган.

Маданий революциянын эн маанилүү белгиси советтик адамдардын искусствового болгон мамилеси эле. Ага театрлардын, кинотеатрлардын, филармониялардын, концерттик залдардын кобойүүсү менен гана эмес, көркөм чыгармачылыктын кенири жайылыши аркылуу да жетишилген. Өлкө боюнча клубдар, маданият үйлөрү, балдардын чыгармачылык үйлөрү курулган. Элдик таланттардын эн чон кароолору откөрүлүп, демилгелүү ийримдердин көргөзмелөрү уюшулган. Денетарбия кыймылы кенири кулач жайган.

Ошентип, 30-жж. советтик маданияттын өнүгүүсү карама-каршы көрүнүшкө ээ болгон. Билим, илим, адабият, көркөм маданият катуу партиялык көзөмөлгө алынып, идеологиялык кысым жасалып турган. Ошого карабастан советтик маданият бир топ жетишкендиктерге ээ болгон.

## ؟ Суроолор жана тапшырмалар

1. Айыл чарбасын колективдештируү менен тездетилген индустрялаштыруунун ортосундагы кандай байланышты көрүп тұрасынар?
2. Өлкөнү колхоздоштуруу өнүгтүнүн табигый жолу менен жүргөнбү же зордол киргизилгенбі, анын зарылдығы эмнеден көрүнгөн?
3. Силер өлкөдегү тездетилген индустрялаштыруунун кандай кемчилдигин жана жетишкендигин байқадынар?
4. СССРде катуу саясий бийликтин орношунун объективдүү себеби эмнеде?
5. Адамдың көрт башына сыйынуу деп эмнени түшүнөсүнөр?
6. Массалык репрессиялардың өлкөгө тийгизген кесепеттери жөнүндө айтып бергиле.
7. СССРдеги 1936-ж. Конституцияны мүнөздөгүлө. Аны түзүүнүн себептери эмнеде болгон?
8. 1930-жж. билим берүү системасында кандай өзгөрүүлөр болду? Алар эмне менен шартталған?
9. Репрессияның Кызыл Армияга тийгизген кесепетин талкуулагыла.

### § 14. Азия өлкөлөрү

**Азия өлкөлөрүнүн өнүгүсүнүн өзгөчөлүктөрү.** XX к. башында, өзгөчө биринчи дүйнөлүк согуштун жылдарында Азия өлкөлөрүндө маанилүү өзгөрүүлөр болуп отту. Жакынды Чыгыш өлкөлөрү жана африкалық колониялар согуш аракеттеринин алкагында калышкан. Согуш майданынан алыс жайгашкан Азия элдерин оорук жумуштарына салышкан. Колонияларда улуттук-боштондук күрөштөр күч алган. Чаржайыт улуттук-боштондук кыймылынан уюшулган ансезимдүү күрөшкө оттүгө шарт түзүлө баштаган.

Дүйнөлүк эки согуштун (1918–1939-жж.) ортосунда чыгыш азиялық бир аз өлкөлөр гана көзкарандысыздығын сактап калууга жетише алышкан. Бирок колониялық системаңын толук кулаши үчүн әларалық кырдаал бышып жетиле әлек болчу.

Ошентсе да, 1920–1930-жж. өзгөчө экинчи дүйнөлүк согуштан кийин, Азиядагы үч ири маанилүү цивилизациялық-маданий алкакта колониялық система революциялық жол менен жоюлган. Бул үч алкак – өзүнчө цивилизацияга ээ болгон Индия, конфуцийлик Китай жана исламдың тиреги болуп келген Түрк дүйнөсү эле.

1919–1923-жж. Индия колониялық түзүлүшкө каршылық көрсөттүү кыймылындағы күч колдонбо теориясының жана практикасының үлгүсүн көрсөттү. М. Кемальдың революциясы Түрк коомун жаңылануу жана демократия жолунда бай тажрыйбага ээ кылды. Кы-

тайдагы революциялар, жарандык согуш жана анын биригиши капиталисттик өнүгүүсүн тездетти.

**Индиянын социалдык-экономикалык өнүгүүсү.** XX к. башында Британиялык Индия Африка, Азия дүйнөсүндөгү колониялых өлкөлөргө салыштырганда мамлекеттик саясий механизми жана партиялых-саясий түзүлүшү боюнча бир топ өнүккөн өлкө болгон.

XX к. башында Индиянын экономикасы Британия капиталын айландыруучу чөйрө катары метрополиянын кызыкчылыгында пайдаланылганыктан, чийкизаттардын булагына жана британиялык товарлар сатылуучу рынокко айланган.

Индиялых экспорттун негизги болүгүн пахта, жүн, пальма буласы, күрүч, буудай, татымалдар түзүп, плантациялых маданий өсүмдүктөр негизги киреше булагына айланган. Колония менен метрополиянын ортосундагы эмгектин куну (эквивалент), тенсиз соода өлкөдөн әбөгейсиз көптөгөн байлыкты, анын өзүнүн наркынан бир топ төмөн баада алыш чыгып кетүүгө шарт түзгөн.

Англдар негизинен капиталын темиржолдорго, ирригациялых куралуштарга, плантациялых өсүмдүктөрө (чай, пахта, кофе, каучук), фабрика-заводдук ишканаларды курууга, кен байлыктарды казып чыгаруучу өнөржайга жумашкан. Алар өлкөдөгү ири ишканаларды эзлеп алышкан. Аларга Калькуттадагы джут (кабыгынан таар, аркан жасалуучу өсүмдүктүн бир түрү) фабрикасы, Бомбайдеги текстиль өнөржайларынын көпчүлүгү, провинциялардагы көптөгөн темиржол, механикалых устаканалар жана шахталар тиешелүү болгон.

**Индиянын Улуттук Конгресси (ИУК).** 1885-ж. жалпы индиялых улуттук-буржуазиялых уюм болгон Индиянын Улуттук Конгрессинин түзүлүшү колониялых мезгилдеги Индиядагы эң маанилүү саясий окуя болгон. Ал Индиянын түрдүү аймагындагы коомдук-саясий ассоциациялардын, интеллектуалдык элиталардын – юристтердин, врачтардын, журналисттердин, жогорку окуу жайынын окутуучуларынын, мамлекеттик ишканалардын кызматкерлеринин кызыкчылыгын көздөгөн. Конгресстин социалдык негизи индиялых коомчуулуктун жаны катмарларынын колдоосуна алышып, улам кенеңе берген.

Конгресстин бардык социалдык, касталык жана түрдүү этностук катмарларга эшиги ачык болушу аны улуттук-буржуазиянын кызыкчылыгын көздөгөн уюмдан кенири социалдык бирикмеге айлантыкан. ИУКту колдогон түрдүү социалдык тайпаларды жакындаштырган күч – колониялых түзүлүшкө карата каршылык эле. Натыйжада ИУК өзүнүн айланасына өлкөдөгү түрдүү катмардагы уюмдарды бириктире алган. XX к. башында ИУКтин иш-аракетинде эки багыт – либералдык жана радикалдык багыт пайда болгон.

**Либералдар** – мыйзамдык кайра куруулар аркылуу тынчтык жолу менен акырындан көзкарандысыздыкке жетишүүнүн тарапкерлери болушкан.

**Радикалдар** – жакыр жана шаардык орто катмарлардын социалдык жактан корголбогон болугун күрөшкө тартып, улуттук-боштондук кыймылга жапырт киришүүчү жолдорду иштеп чыгууну жакташкан.

Индия XX к. босогосун социалдык-экономикалык жана саясий карама-каршылыктар өтө курчуган шартта аттады. Өлкөдө шаардык төмөнкү катмарлар менен айылдык орто катмарлардын башаламан, уюшулбаган нааразылыктары ири онөржай борборлорундагы иш таштоолор менен коштолгон. Колонизаторлорго каршы жапырт чыгуулар 1905–1908-жж. туура келет. 1905-ж. Бенгалияны болуу Индиянын калкын дүрбөлөнгө түшүрүп, «улуттук ондүрүш» деген ураандар менен чыккан улуттук кыймылдын массалык көтерүлүшүнө алыш келди.

**Индиядагы британиялык башкаруу.** XX к. башында дээрлик 300 млн калкы бар Индияда британиялык колониялык администрация чектелүү саясий иштерге жол берүү менен автократтык башкаруудан кыйла ийкемдүү башкарууга өтө баштаган. Метрополиянын кыраакы саясий ишмерлери аскердик-саясий үстөмдүк учурда натыйжа бербей тургандыгын түшүнө башташкан. Алар жеke ишкердүүлүктүн элементтерине интеллигенцияны, шаардык орто катмарларды тартуу менен алардын бейтараптуулугуна жетише алышкан. Колониялык саясаттын максаты улам жаңы аймактарды камтып, күч алыш бараткан улуттук-буржуазиялык кыймылдарды жана элдин жакыр катмарын чаржайыт чыгуулардан алаксытуу болгон.

1919-ж. англиялык парламент тарабынан Индияны башкаруу маселеси боюнча «Монтеџи-Челмсфорд реформасы» деп аталган мыйзам кабыл алышыган. Анда борбордук жана провинциялык мыйзам чыгаруу чогулушуна шайлоочулардын курамын көнөйтүү кааллан. Индиялыктарга вице-королдүн жана провинциядагы губернаторлордун алдындагы аткаруу кенештеринен орун берилген. Индуистар менен мусулмандарды каршылаштыруу максатында азчылыкты түзгөн мусулмандарга Мыйзам чыгаруу палатасында көбүрөөк орун берилген.

Индия коомчулугундагы төбөлдөр өлкөнү башкаруу аппаратына кирүүгө мүмкүнчүлүк алгандыгына карабастан, англдар бүткүл бийликти: каржыны, армияны, полицияны толугу менен өз колунда кармаган. Вице-королдор жана губернаторлор мыйзам чыгаруу палатасын кааласа таркатып жиберүү, алардын чечимине вето коуюу укугуна ээ болушкан.

Ошондой болсо да, реформа мыйзамдык мамлекеттүүлүктүн калыптануусундагы алга карай кадам таштоо дегенди билдириген. 1920-ж. Калькутта, Бомбей, Лахор, Мадрас сыйяктуу ири шаарларда коммунисттик уюмдар пайда боло баштаган. 1925-ж. **Индиянын Коммунисттик партиясы (ИКП) түзүлгөн.** Бирок анын катарында

биримдик болгон эмес, натыйжада ИКП эки фракцияга Индиянын коммунисттик партиясына жана Индиянын Улуттук коммунисттик (ИУК) партиясына белгунуп кеткен.

Бирок Индия коомчулугунун мүнөзүн жумушчу табы эмес, млн-догон дыйкандар табы аныктаган. Анткени калктын басымдуу кепчүлүгү дыйканчылык менен тиричилик откоруп, олконун социалдык-экономикалык негизин кыштактар түзгөн. Кыштактардагы брахмандык биримдиктеги диний фактор, касталык түзүлүш, жамааттардагы уруулук, сословиелик тартип эзелтен бери элдердин соогуно синип буткөн.

Ошондуктан Индияда улуттук-боштондук күрөштүн негизги кыймылдаткыч күчү дыйкандар болушкан. Арийне, улуттук кыймылдын социалдык базасынын колөнөрчүлөр, майда соодагерлер, фабрикалык-заводдук жумушчулардын эсебинен кенеиши саясий сахнага индия коомчулугунун бардык катмарынын кызыкчылыгын чагылдырууга жондомдуу ишмерлерди талап кылды.

Индиянын Улуттук Конгрессин массалык партияга айландырууда көрүнкүттүү роль ойногон М. Карамчанд Ганди (1869-1948) болгон.

М. К. Ганди. 1869-ж. индус дини катуу сакталган уй-бүлөдө туулган. Атасы бир нече кийздыктарды биректирген Катхиавар жарым аралында министр болуп иштеген. Англияда билим алыш, юрист кесибине ээ болгон. 1893-1914-жж. Түштүк Африкада юрист кеңешчи болуп иштеп, расалык дискриминацияга каршы күрөштү жетектеген. 1915-ж. Индияга келгенден тартып, ИҮК-түн мүчөсү болуп калган. 1919-1922-жж. Индиядагы улуттук-боштондук кыймылын башкарып, өмүрүнүн акырына чейин ИҮКтүн көрүнүктүү жетекчилеринин бири болгон. Англдардын колонияллык бийлигине каршы күрөшү учун бир нече ирет камалган. Анын жетекчилеги алдында ИҮК калктын көнүри болғугүн колдоосуна ээ болгон массалык партияга айланган. Эл арасындағы кадыр-баркы жана синиригем земгеги учун Махатма — «Айкол» деген атка көнгөн.



М. Ганди (1886–1948)

Каршылык көрсөтүү кыймылынын «күч колдонбоо кампаниясы» 1919-ж. 6-апрелде башталган. Ганди харталга (дүкөндөрдү жаап, иш-аракетти токтотуу) үндөгөн. Колониялык бийликтөр Пенжаб провинциясында тынч отуп жаткан митингди атышкан. Минден ашуун адам каза болуп, эки миндей адам жарадар болгон. Бул окуя бүт өлкөнү кучагына алган нааразылыкты

пайда кылган. Ганди тез арада Пенжабга келип, нааразылыктын башаламан козголонго айланып кетишине жол бербөөгө аракет кылган.

1919-ж. күзүндө ошол Пенжаб провинциясында Индиянын Улуттук конгрессинин съезди өткөрүлгөн. Ганди мурдагы бай тажрыйбага таянып, каршылык корсөтүүнүн күч колдонбай, эки этапта күрөштүү тактикасын иштеп чыккан. Биринчи этапында колониялык бийликтин ардактуу наамдарынан, кызматтарынан баш тартуу, англис мектептеринде жана колледждерде окууга, шайлоого жана алардын товарларын сатып алууга бойкот жарыялоо, ал эми экинчи этапында мамлекеттик салыктарды төлөөден баш тартуу керек эле.

Каршылык корсөтүү кыймылдының экинчи жарандык баш ийбөө кампаниясы 1930-ж. апрелде башталган. Англистик бийликтөр күрөштүү мыйзамсыз деп, кыймылдын лидерлери Ганди менен бирге кыймылдын 60 мин катышуучулары камалган. Армия да толкундалап, солдаттар элди атуудан баш тартышкан. Нааразылык кыймылы көтөрүлүшкө айланган.

1931-ж. ИҮКтүн жетекчилери менен вице-королдун ортосунда келишим түзүлгөн. Анда Англиялык тараантар камалгандарды бошотуп, көтөрүлүшкө чыккандарды жазалаодон баш тартышкан. Конгресс жарандардын баш ийбөө кыймылдын токтоткондугун жарыяланган. Ганди Индия маселесин талкуулоо үчүн Лондондо уюшулган конференциянын «тегерек столуна» чакырылган.

ИҮК конференцияга «Индиянын жарандарынын негизги укуктары жана милдеттери жөнүндөгү» документти кароого берген. Иш жүэүндө бул конституциянын негиздери эле. Документтин маанилүү пункту: Индияда демократиялык эркиндикти киргизүү, касталык жана диний тендикти таануу, олкөдө диний озгөчөлүктөрдү эске алуу менен административдик-аймактык кайра куруу, эмгек акыны киргизүү, жерге төлөнүүчү ижара акысын чектөө, салыкты азайтуу болгон. Бирок бул сунуш конференцияда кабыл алынган эмес.

Гандинин иш-аракети колониянын тушоосун барган сайын бошондото баштаган. 1937-ж. жаңы шайлоо системасынын негизинде борбордук жана провинциялык мыйзам чыгаруу чогулуштарына шайлоо өткөрүлгөн. Индиянын Улуттук Конгресси 11 провинциядан 8 орун алышп, жергилиткүү өкмөттөрдү түзгөн. Бул парламенттик тажрыйба топтолп, олкодөгү бийликтөрдө алууга карата шилтенген чон кадам эле.

Индиялыктардын күрөштүү күч менен токтотууга мүмкүн эместигине көзү жетип, массалык чыгуулардын жаңы толкунунан тынчсызданган Улуу Британия өкмөтү 1946-ж. Индияга көзкарандысыз-

дыкты берүү жөнүндөгү чечимин жарыялады. 1947-ж. 15-августтагы мыйзамда эки доминион – Индия союзу жана Пакистан түзүлгөн.

Пакистанды мамлекеттин калыптануу этабы бир нече жылдарга созулду. Ичара кагылышуулардын жүрүшүнде Мусулман Лигасы саясий бийлиktи колго алды. 1955-ж. Уюштуруу жыйыны Конституция кабыл алып, Пакистан Ислам Республикасы деп жарыяланган жана президенттик башкаруу киргизилген. Өкмөттү премьер-министр башкарат. 1970–80-жж. маанилүү реформалар жүргүзүлгөн. Жер дыйкандарга берилген. Өнөржайында мамлекеттик сектордун негизи түзүлүп, жеке ишкердүүлүк жана чет элдик инвестициялар колдоого алынган. Пакистан Быйик Куранга жана Ислам шарияттарына негизденип жашоого откон жана өлкөнүн өнүгүшүндө ислам дининин таасири чечүүчүү мүнөзгө ээ.

Индиянын көзкарандысыздыкка ээ болушу. 1949-ж. Индиянын Уюштуруу жыйыны мыйзам кабыл алды. Ал 1950-ж. январда күчүнө кирген. Мыйзам боюнча Индия Республика болуп жарыяланды. Бирок Индия Британия улуттарынын ынтымак биримдигинде калган.

Көзкарандысыз Индия өкмөтүнүн курамына бир нече партиялардын өкүлдөрү киришкен. Индиянын бириңчи премьер министри Жавахарлал Неру мамлекеттик жаны бийликтин башкаруу аппаратаын жана куралдуу күчтөрүн индүс улутундагы кадрлар менен алмаштыруу керек деп эсептеген. Ошол учурда Индияда бир нече майда княздыктар жашап, алардын Индиялык союзга кошулуусу мамлекеттик чегара маселесине байланыштуу чечилбей турган. Ошондуктан 1947-ж. княздыктардын ишин кароо боюнча атайын министрлик түзүлгөн. Ал саясий бийлиktи княздыктардан алып, борбордук бийликтке – Индия Союзuna откөрүп берүү чечимин чыгарган.

Индиянын 1947-ж. көзкарандысыздык жөнүндөгү мыйзамына ылайык княздыктардын Индияга же Пакистанга кошулуусу анын өкүлдөрүнүн каалоосуна байланыштуу болгон. 1947-жылдан 1949-ж. чейин 601 княздыктардын 555и Индияга, калганы Пакистанга кошуулган. 70 княздык доминиондун курамына административдик бирдик катары кирип, түзден-түз борбордон башкарылган.

Интеграция процесси бир топ региондордо кыйынчылыктарды туудуруп, куралдуу каршылыктарды пайда кылган. Алсак, Хайдарабад, Жамму жана Кашмир княздыктарында абал оор болгон. Хайдарабад индия аскерлеринин кириүүсү менен Индия союзuna кошулса, Жамму жана Кашмир өзгөчө автономия талап кылышп, алардын статусу жөнүндөгү маселе бир топ мезгилге чейин чечилбей кала берген. Бул райондорду талашшуу Индия менен Пакистандын ортосунда согуштук чыр-чатактарга алып келген. Индустар менен мусулмандардын биримдигин жөнгө салуу максатын көздөгөн Индиянын улуттук лидери Мохандас Карамчанд Гандинин 1948-ж. өлтүрүлүшү кандуу кагылыштардын туу чокусу болуп калды.

1950-ж. 26-январь Республика күнү деп жарыяланган. Мыйзамга ылайык Индия союзу секулярдык (чиркоонун, мечиттин мүлкүн ж.б. жеке менчиктерди мамлекеттин мүлкүнө айландыруу) парламенттик республика деп жарыяланган. Мыйзамда демократиялык эркиндиктер бекемделген, улуттук, расалык, касталык же диний негиздеги ар кандай дискриминацияга тыюу салынган.

Мамлекет башчысы – президент мыйзамга ылайык аскердик күчтөрдүн башкы командачысы болуп саналат, премьер-министрди жана министрлерди дайындайт, мыйзамдын аракетин токтотот. Президент өзгөчө кырдаал абалын киргизүүгө укуктуу. Мыйзам чыгаруу бийлигинин жогорку органы – Борбордук парламент, ал эки палатадан жана штаттар кенешинен турат. Индия штаттардын союзунан турган федеративдүү мамлекет болуп саналат.

Штатты губернатор башкарып, ал президент тарабынан 5 жылда бир жолу дайындалат. Штаттар облустарга, округдарга, уезддерге жана кыштактарга белүннет. Мыйзам боюнча Индияда түрдүү укуктук статустагы штаттардын 3 тайпасы түзүлүп, «улуттук» статусу бар 15 тил мамлекеттик тил болуп саналат.

Ошентип, Индияда көзкарандысыздык жөнүндөгү мыйзам күчүнө кирген. Өлкөнүн мамлекеттик-укуктук статусунун өзгөрүшү анын тарыхындагы жаны баракты ачты. Уюштуруу жыйыны мыйзам чыгаруу укугуна ээ болуп, Индияда алгачкы көзкарандысыз мамлекет өкүм сүрө баштады.

## ?

### Суроолор жана тапшырмалар

1. Азия ол科尔өрүнүн өнүгүү өзгөчөлүктөрүн аныктагыла.
2. Индиянын Улуттук конгресс партиясынын Индиянын көзкарандысыздыгы үчүн күрөшүндөгү ролун аныктагыла.
3. ИУКтун иш-аракетиндеги либералдык жана радикалдык багыттардын кайсы багыты туура деп ойлойсунар?
4. Индиядагы касталык түзүлүш жөнүндө эмне билесинер?
5. Эмне үчүн Индия XX к. башында африка-азиялык колониялык ол科尔өргө салыштырганда мамлекеттик саясий механизми жана партиялык-саясий түзүлүшү боюнча бир топ өнүккөн өлкө болгон?
6. Индиянын саясий жана социалдык-экономикалык өнүгүүсүндөгү өзгөчөлүктөр эмнеде?

## § 15. Түркия

**Түркиянын XX к. башындағы социалдык-саясий абалы.** Орто кылымдарда дәэрлик алты кылым үч континентке – Азия, Европа, Африкага зээлик кылышп, өз доорунда улуу дөөлөттөр менен тентайлашып турган Түрк-Осмон дөөлөтү XIX к. илим-билим, техника, экономика, согуш куралдары жагынан дүйнөлүк жанылануу процессинен артта калган.

Анткени Осмон дөөлөтү ақыркы эки кылымды басып алган калкындардын улутчул күчтерү менен айыгышкан салғылаштарда откөргөн. Тынымсыз согуштар түрктөрдүн күч-кубатын сүлүктөй соруп, эларалык абалын улам начарлата берген.

Экинчиден, экономикалык өнүгүүдөн артта калган Осмон дөөлөтү Батыштын бай өлкөлөрүнө карызга батып, алардын өнөржайы үчүн чийкизат булагына, товарлары үчүн рынокко айланып, жарым колония абалында калган.

Эгерде Осмон дөөлөтү улуттук-боштондук күрөшкө тартылган колонияларынан баш тартып, жалаң түрктөр мекендеген аймактардын чегинде, түрк коомун жанылануу жолуна салып тынчтык саясаттын багытын таандап алса, мамлекеттик эгемендүүлүгүн, эларалык кадыр-баркын сактап калмак. Бирок Осмон династиясынын мурасчилары атажуртунун жана мекендештеринин мұктаж-мұдоөлорүн билүүгө, империялык кызыкчылыктарынан баш тартууга, өз улуттунун келечек тағдырын ойлоого жарамсыздык кылды.

Натыйжада, Осмон дөөлөтү XX к. техникалык жактан бечел, экономикалык жактан жарды, бай өлкөлөргө карыз, ички-тышкы карама-каршылыктарын жайгарганга алсыз абалда келди.

XX к. башында Осмон дөөлөтү метрополиясындагы көтөрүлүштерден, колонияларындагы козголондордодон жана согуштардан улам алсырап бүткөн. Ошондой абалда авантюрист башкаруучулар бириңчи дүйнөлүк согушка (1914–18-жж.) Германия тарабында кирди. Бул Осмон дөөлөтүнүн тез арада жана биротоло кыйрашына алыш келди. Анын аймагы Франциянын, Англиянын жана Грециянын оккупациясынын алдында калды.

Султан Абдул Хамид II (1876–1909) жана Мехмед V (1909–1918) башында турган түрк жетекчилери баскынчыларга карши күрөшүүнүн ордуна, кол куушуруп олтуруп берди. 1918-ж. 24-октябрда Антанта дөөлөттөрү аскер-дениз күчтөрүнүн министри М. Рауф менен келишимге кол коюп, Осмон дөөлөтүнүн аймагын оккупациялоону баштاشты. Англия менен Франция мурдагы Осмондордун Жакынкы Чыгыштагы басып алган жерлерин өзара болуштуруп алышкан соң, мындан ары жаны жер кошуп алуунун мейкиндигин Түркиянын эсебинен кенеитүүгө даяр турушту. Көзкарандысыздык үчүн күрөштө түрк эли Мустафа Кемалдын жетекчилиги алдында женишке жетише алган.

1905-ж. «Мекен жана эркиндик коомун» түзгөн. Бул коом революциялык багыттагы коом болгон. Бирок коомдун башка мүчөлөрү менен өзара келишпестиктерден улам Кемал аны таштап, буржуазиялык-улутчул «Биригүү жана прогресс» уюмуна көшүлгөн. Бул уюм жаш түрктөр кыймылы менен кызматташ болгон.



Мустафа Кемал  
Ататүрк (1881-1938)

Мустафа Кемал. 1881-ж. Осмон дөөлөтүнүн маанилүү шаары, азыр Грецияга караштуу Салоники шаарында туулган. Башталгыч мектепти аяктагандан кийин, ал Салоникидеги аскер мектебии, 1898-ж. аскердик лицеиди аяктап, 1905-ж. Стамбулдагы жогорку аскер академиясын бүтүргөн. Ошол жылдарды Кемалды Осмон дөөлөтүнүн салсай оор абалы, султан Абдул Хамид башкарған жылдардагы эркин ойлоого тыюу салуу тынчсыздандырып, жолдоштору менен жашыруун чогулуштарды уюштуруп, проблемаларды чечүүнүн жолдорун талкуулашкан. 1902-ж. лейтенант чинин алып, Аскердик академияга кызматка алынган.

1911-12-жж. түрктөр менен италиялыктардын согушунун натыйжасында түрктөр Түндүк Африкадагы ақыркы аймагынан айрылды. 1912-1913-жж. биринчи Балкан согушу түрктөрдүн Европадагы ээликтөрөн Чыгыш Фракия аймагы менен чектеген. Осмон дөөлөтү ошондой шартта биринчи дүйнөлүк согушка Германия тараапта кирип, төрт жылдын ичинде түрк эли улуттук кыйроонун жана кыралуунун чегине жетти.

**Улуттук-боштоңдук согуш (1919-1923-жж.). Севр келишиими.** Түрк элинин боштоңдук күрөшү 1918-1923-жж. Анадолуда башталаип, аны генерал М. Кемал жетектеди. 1919-ж. майда грек аскерлеринин Измирге түшүрүлгөндүгү жонундогу кабар аны чечкиндүү кадамдарга түрттү. Ал Анадолуга келип, душмандын оюнчугуна айланган чыккынчы султанатка каршы жана чет элдик интервенттерге каршы согуштун жетекчиси болуп калды.

М. Кемалдын жана анын шакирттеринин биринчи милдети улуттук күчтү топтоо болгон. Алар «Укук коргоо» коомун түзүп, Эрзерумда жана Сиваста откөн конгрессте Түркиянын көзкарандысыздыгы үчүн күрөшкө чакырышты. Сивас конгрессинде М. Кемалдын башчылыгы астындагы бийлик убактылуу өкмөттүн милдетин аткара баштады.

1920-ж. 22-апрелде Анкарада өзүн өлкөдөгү мыйзамдуу бийлик катары жарыялаган жаңы парламент – **Түркиянын элдик жогорку межилиси (ТЭЖМ)** чакырылды. ТЭЖМ «Негизги уюмдар жөнүндө» мыйзам кабыл алып, ал иш жүзүнде Түркиянын 1924-ж. чейинки убактылуу Конституциясы болуп калды. Анда «жогорку бийлик улуттака чектөөсүз таандык» деп айтылган. Кемалчылардын мыйзамдык иш-аракеттери түрк элинин боштоңдукка чыгуу күрөшү менен көшүл-ташыл жүргүзүлгөн.

Ошондуктан Антанта өлкөлөрү аны басуу үчүн бардык чааларды колдонду. 1920-ж. марта союздаштар Стамбул шаарын курчоого алышып, депутаттар палатасын таркатышкан. Андан кийин алар

өлкөдөгү өздөрүнүн бийлигин калыбына келтирүү үчүн султан Мехмед VIнын (1918–1922) «халифтик аскерлерин» ТЭЖМГе каршы жөнөтүшкөн. Ошону менен түрктердүн куралдуу каршылыгы бүттү деп ойлогон Антантанын жетекчилери 1920-ж. августта султанга Севр тынчтык келишимин «сунуш кылышкан». Анын шарты боюнча Түркия мамлекети Англия, Франция, Италия жана Греция тара-бынан расмий түрдө бөлүнүп алышып. Бул келишим султандын чет элдик баскынчылар менен биригип, элдин боштондук кыймылдана каршы согуш баштап жаткандыгын жана Түркия өз алдынча мамлекет катары жашоосун токтотот дегенди билдирген.

Севр келишиминин талоончулук шарты Түрк коомчулугунда наа-разыллык толкунун жаратты. Анкарадагы Мустафа Кемалдин өкмөтү Севр келишимин кабыл алган жок. Кемал жана анын тарапкерлери алгач, Чыгыш Анадолуда өз алдынча мамлекет курууга умтулган армяндар менен келишим түзүп, аларды максатынан баш тарттырууга жетише алышты. 1921-ж. 16-марта Советтик Россия менен достук келишимине кол коюшуп, ал иш жүзүндө биринчи эларалык укуктук документ болуп калган.

1921-ж. октябрда түзүлгөн келишим боюнча француздар аскерлерин Түркиянын аймагынан чыгарып кетишкен. Эми бардык куч-каражат батыш фронтуна багытталды. Анткени Измирди басып алган гректер өздөрүн түбөлүк кожноон сезишип, баарын кыйратышып, үй-жайсыз калган түркторду айдал кетишкен. Грек–турк согушу 18 айга созулуп, эки тарап тен аёосуз салгылашышкан. Чыдамкайлыкты жана баатырдыкты көрсөтүшкөн түрктөр 1922-ж. сентябрда же-нишке жетишип, гректер чегинишикен. 9-сентябрда Измир бошотулган. 1922-ж. 1-ноябрда Межилис султанаттын таркатылгандыгы жөнүндө чечим кабыл алган, ақыркы султан Мехмед VI англдардын коргоосунда өлкөнү таштап чыгып кеткен.

Кемалчылардын бийлигинин бекемделеши 1924-ж. 3-марта халифтики жоюу жөнүндө чечим кабыл алууга оболгө түздү, кемалдык революциянын натыйжасында улуттук мамлекет түзүлдү.

1922-ж. 21-ноябрда Швейцариянын Лозанна шаарында башталган конференция эки этап менен 8 айга созулган. «Лозаннадагы тынчтык үстөлүндө үч-төрт жылдык эмес бир топ кылымдарга тиешелүү болгон маселелер каралган. Ошончолук эски, ырбаган, чиеленишикен маселелердин эсебин табуу оной эмес болчу» (М. Кемал). 1923-ж. 24-июлда Лозанна тынчтык келишими боюнча **Түркиянын Элдик жогорку межилиси** расмий түрдө таанылган. Түркиянын улуттук чегарасы аныкталган. Согуштун жыйынтыгы батыш саясатчыларын «жаны Түркияны» таанууга мажбурлады.

**Республиканын жарыяланышы жана К. Ататүркүн реформалары.** 1923-ж. 29-октябрда Түркия республика деп жарыяланды,

борбору Стамбулдан Анкарага көчүрүлүп, мамлекеттин тунгуч президентигине Мустафа Кемал шайланган. М. Кемал коомдук-саясий уюмдарды Элдик демократиялык партияга бириктириди жана башкы төрагалык милдетti да аткарып калды. Мурдагы укук коргоо комунун ордуна жаны саясий уюм – Элдик партия түзүлүп, ал кийин-черээк Элдик-Республикалык партия деп аталды. Партиянын бийлик органдарына Улуттук-боштондук согуштун аскердик жана жарандык төрөлөрүнүн өкүлдору кириши. Мамлекеттин демократиялык жүзүн көрсөткөн эң алгачкы реформалар башталды.

М. Кемал жаны турмуштун максатына ылайык жаны реформаларды жүргүзө баштаган. Ошол учурда кийим реформасы жүргүзүлдү. Түркия динчилер башкарбаган секуляр мамлекет катары жарыяланып, жашоонун бардык тармагына батыштын маданияты, үрп-адаты, жашоо ынгайы киргизиле баштады.

Илимге жана маданиятка өзгөрүүлөр киргизилди. Түркия лингвистикалык коому жана Түркия тарых коому түзүлдү. Диний медреселер, мусулман күмбездөрү жабылды. Алфавит реформасы жүргүзүлдү, б.а. араб алфавити латын алфавити менен алмаштырылды, анын негизинде жаны түрк алфавити келип чыкты. Европа тибиндеги жаны университеттер жана факультеттер, мамлекеттик мектептер ачылды. Эларалык календарь, saat жана цифра кабыл алынды. Түрк аялдарынын укугунда чон өзгөрүү болуп, алар Европа аялдарынан мурда 1934-ж. парламентке шайлоого жана шайланууга укук алышты.

Экономикалык реформалар өлкөнүн чарбасын кайра курууга алыш келди. 1923-ж. Измирде биринчи жолу Экономикалык конгресс откөрүлгөн. Бул конгрессте өлкөнүн экономикалык жактан өсүү келечеги караган. Айыл чарбасындагы өзгөрүүлөр байкала баштады. Соода жана улуттук индустрия өнүктүрүлгөн. Саламаттыкты сактоо тармагына көбүрөөк көнүл бурулду. Күчтүү армия түзүлгөн.

1934-ж. 21-ионда Межилис атайын мыйзамдын негизинде Мустафа Кемалга Ататүрк (түрктөрдүн атасы) наамын ыйгарган. Жаны Түрк мамлекетинде жүрүп жаткан реформалар «Ататүрктүн реформалары» деп аталды. Бул реформаларды кыска убакыттын ичинде бардык аймактарга жайылтуу максатында Республикалык эл партиясы түзүлүп, Түркия саясатында мамлекеттик, республикалык, улуттук жана революциялык жаны принциптер кабыл алынды.

Ататүрк реформаларды иш жүзүнө ашыргандан кийин түрк элини Улуттук боштондук согушу жана Түрк мамлекетинин курулушу жөнүндөгү «Нутук-кеп», «Жаны Түркиянын жолу» аттуу эмгегин жазган. Мустафа Кемалдин маалыматтарга, тыянактарга бай бол эмгеги түрк тарыхы жана адабиятты жөнүндөгү эмгектердин арасынан ардаantuу орун ээлеп калды.

Ататүрк реформаларды элдин партиясы катары уюшулган Элдик-Республикалык партиянын жетекчилиги алдында жүргүзгөн. Антсе да аталган партиянын катарында тез эле оппозиционерлер пайда болгон. Алар Улуттук-боштондук согуштун жетекчилери болупса да, өлкөдөгү болуп жаткан реформалар Түркиянын социалдык-саясий түзүлүшүнө туура келбейт дешкен. Алар Ататүрктүн партиясынан чыгып, өздөрүнүн Прогрессивдүй Республикалык партиясын түзүшкөн. Ошентип реформага каршы болгон бардык оппозициячылар ушул партияга муче болуп киришкен. Ататүрк көп партиялуу системанын болушун жактаган. Ал башкаруучу партиянын саясий оппоненти болушун каалаган. Ошондуктан мурдагы премьер министр Фетхи Окъярга Эркиндик партиясын түзүүнү тапшырган.

Тышкы саясатта дипломатиянын жениши менен Босфор жана Дарданелл кысыктары, 1936-ж. Монтре конвенциясына ылайык, Түркиянын улуттук коопсуздук түзүмүнө кирген. М. Кемал Хатай жергесин ата журутuna бириктируүнүн үстүнде катуу аракет жасаган, Хатай провинциясынын проблемасын чечүү Ататүрктүн тышкы саясаттагы ақыркы иши болду. Ал 1938-ж. 10-ноябрда Стамбулда көз жумганды. Анын соогу Анкарага коюлган. Ататүрктүн идеялары жана ойлору рационалдуу көзкараштарга негизделген, ар түрдүү дормалардан алыс турган ататүркизмди пайда кылды. Анын принциптери ото кыска мөөнөттө Түркияны цивилизациялуу мамлекеттин денгээлине чыгаруучу дантыр жолго айланган.

Экинчи дүйнөлүк согуштун жылдарында Түркия өзүнүн бейтаратпыгын жарыялаган. Бирок согуш башталгандан аяктаганга чейин өзүнүн чегараларынын кол тийбестигин сактап калуу максатында бирде «уюк» мамлекеттери менен, бирде антигитлердик коалициялык мамлекеттер менен келишим түзгөн. Гитлердик Германиянын женилерине көзү жеткендөн кийин, 1945-ж. февралда Германияга жана Японияга согуш жарыялаган. Бул кадам Түркиянын БҮУнун уюштуруучуларынын катарына кириүүсүнө оболгө түзгөн.

## Суроолор жана тапшырмалар

1. Эмие учун эбегейсиз аймакты ээлеп турган Осмон доолоту XX к. башында экономикалык жактан артта калган?
2. Ошондой шартта Султандык кандай багытты ээлеген?
3. Мустафа Кемалдың түрк тарыхындагы ээлеген ордун аныктагыла.
4. Ататүрктүн реформаларынын өзгөчөлүгү эмнеде?
5. Түркиянын экинчи дүйнөлүк согуштун жылдарында бирде «уюк» мамлекеттери менен, бирде гитлердеге каршы коалициялык мамлекеттер менен мамиле түзгөндүгү моралдык жактан туурабы?
6. Силендин көзкарашынар боюнча М.Кемал кандай багытты танダメак?

## § 16. 20–30-жж. эларалык мамилелер

Империалисттик дөөлөттөр ортосундагы карама-каршылыктардын курчушу. 1920-жж. эларалык мамилелердин өнүгүшүндөгү башталган карама-каршылыктар 1929–1933-жж. дүйнөлүк экономикалык кризистин негизинде ого бетер күчөдү. Бир жагына, көпчүлүк ири дөөлөттердүн башкаруучу чөйрөлөрүнүн арасында тышкы проблемаларды жана келишпестиктерди күч колдонуу менен гана чечүүгө болот деген түшүнүктүн бекем орношу аларды дүйнөдө лидердик абалга жетүү үчүн согуштук дараметин күчтүүгө түрткөн. Экинчи жагына, талаш-тартыш маселелер Улуттар Лигасынын катышуусу менен жөнгө салынбагандыктан, тынчтыкты сактап калуу мүмкүнчүлүктөрүнө кеп өлкөлөр ишентген эмес. АкырЫнда, 1930-жж. Европа менен Түндүк Американын бардык өлкөлерүндө ички социалдык абалдын курчушу алардын башкаруу чөйресүндө ички саясий маселелерди эларалык майданда чечүү ойлорун жараткан.

Жалпысынан бул мезгил, эларалык мамилелердеги төмөндөгү корунуштөрдүн: 1919–1922-жж. түзүлгөн дүйнөлүк кырдаалды ачыктан-ачык кайра караштыруунун (Германия, Италия, Япония ушул жолго түштү); Версаль–Вашингтон системасынын принциптерин сактап калуунун (бул багытты Франция жана Чыгыш Европадагы майда өлкөлөр колдошту); биринчи жана экинчи топтогулардын ортосунда пайда табууга аракеттенүүнүн (Улуу Британия, СССР, Европанын, Азиянын, Латын Америкасынын көпчүлүк мамлекеттери) кагылышы менен мүнөздөлдү. Өзүнчө турган АКШ өзгөө багытты ээледи. Ал түзүлүп калган дүйнөлүк кырдаалдын сакталышын каалаган.

Согуштуу эки очогунуу пайда болушу. 1931–1932-жж. карата Ыраакы Чыгышта туруксуз кырдаал жааралган. Дал ушул жерде, Кытайдын түндүк-чыгыш жагындағы Манчжурия провинциясын Япониянын басып алуусунун натыйжасында жаны глобалдык чырчатактын биринчи очогу пайда болгон. Улуттар Лигасынын япон-кытай сүйлөшүүсүндө ортомчулук аракеттери натыйжасыз аяктаган. Ага жооп кылып, Токио бул ўюмдан чыккандыгы жөнүндө жарылады. Натыйжада, эларалык мамилелердин мурдагы системасы толугу менен жокко чыгарылды.

Чыгыш Азиядагы агрессия 1930-жж. экинчи жарымында ого бетер кенеңген. Анда япон аскерлери бүткүл Кытайды басып алууга ачыктан-ачык киришип (1937-ж.), кийинчөрээк Германия менен Италиянын колдоо жөнүндөгү убадасын алган сон, Хасан көлүнүн жана Халхин-Гол (1939-ж.) дарыясынын аймагындағы СССР менен Монголиянын чегаралаш аймактарына чабуул коюуга аракеттенген (1939-ж.). 1940-ж. сентябрда Токио, Рим жана Берлиндин ортосунда аскердик-саясий союзга кол коюлгандан кийин, Күн Чыгыш өлкөсүнүн жаны дүйнөлүк согушка даярдануу процесси аяктаган.

Убактысы боюнча экинчи «жанжал очогу» Эфиопияда пайда болгон. 1935-ж. Эфиопиянын чегарасындағы талаш аймактарга дооматын арткан Италия бул мамлекетке каршы согуш аракеттерин баштаган. Эфиопиянын императорунун начар куралданган армиясы бүткүл күчүн үрөп каршылық көрсөтсо да женилип калган. Италиянын бул агрессиялық аракетине каршы Улуттар Лигасы экономикалық санкцияларды (лат., sanctio-чара көрүү) киргизген. Бирок бул жаза Б. Муссолинини Балканды басып алуудан алаксытуу максатын көздөгөн Улуу Британия менен Франциянын кийилишишпө багытынан улам аягына чыккан эмес. Натыйжада, Эфиопия кыска мезгилге Италиянын колониясына айланып, 1937-ж. декабрда Италия Улуттар Лигасынан чыгып кеткен.

Баарынан да Версалдагы тынчтык келишимдеринин бардыгын толугу менен жокко чыгаруу багытына түшкөн А. Гитлердин өкмөтүнүн саясаты өтө коркунучтуу эле. Бул кырдаал 1933-ж. октябрда Улуттар Лигасынан чыгып кеткенден кийин ого бетер курчуп кеткен. Ырас, 1935-ж. чейин Берлин бардык европалык өлкөлөр менен кол салышшоо жөнүндө пактыга кол коюу сунушун киргизүү менен тынчтыкты, чегараларды бузбоо принципин сөз жүзүндө колдомуш болуп жатты. Анын себеби үчүнчү рейхтин аскер күчтөрүн калыбына келтириүү үчүн убакыттан утуп алуу максатын көздөгөндүгүндө эле.

Гитлер репарация маселесин биротоло жокко чыгарып, Батыштан ири кредиттерди алып, Улуу Британия менен аскер-дениз күчтөрү жөнүндөгү макулдашууну кайра кароого жетишкен сон, 1935-ж. Версаль келишимин бузуу менен жалпы аскердик кызмат өтөө милдети киргизилгендигин жарыялап, согушка даярдануусун ачыктан-ачык тездеткен. Ошол жылдын январында Улутчулук кубаттуу үгүттоонун таасири астында индустриялык жактан күчтүү өнүккөн, стратегиялык жактан чоң мааниге ээ болгон Саар облусунун калкы Германиянын курамына кайра кириүү каалаганын билдирген. 1936-ж. 7-марта герман аскерлери Рейн зонасына киришкен. Гитлердин бул кадамына каршы Франция гана иш-чараларды уюштурууга аракеттенди, бирок кооптуу чыр-чатаакка кабылууну каалабаган Улуубритания менен АКШ тарабынан колдоо тапкан эмес. 1936-1939-жж. Испаниядагы жарапдык согушка байланышкан окуялар Европадагы абалга чоң таасири тийгизген. Испан диктатору Франконун тарапкерлери СССРден жана бүткүл дүйнөдөн келген ыктыярдуулардан турган интернационалдык бригадалар чоң жардам беришкенине карабай, Элдик фронттун өкмөтүн женип чыгышкан. 1937-ж. ноябрда Берлин-Рим «уюгу» Япония менен бирге дүйнөлүк коммунизмге каршы күрөшүү максатында жаны аскердик-саясий блок - «Берлин-Рим-Токио» Үчтүктор блогун түзүшкөн. Германия менен Италиянын эларалык өнүттөрү бекемделген.

**Кийлигишпөө саясаты.** Агрессорлордун эч кандай жазасыз аракеттенүүсү Улуттар Лигасынын тынчтыкты жетишерлик түрдө камсыз кыла албагандыгын көрсөткөн. Лиганын өзүндө да күчтөр кайрадан болунуп бириккен. Япония жана Германия Улуттар Лигасынан чыгып кетишкен. Бирок, 1934-ж. ага Советтер Союзу кирди. Ошону менен Европадагы коопсуздук проблемасы мурдагыдан кененирээк географиялык чектерге ээ болду.

1934-ж. советтик-француздук сүйлөшүүлөрдүн натыйжасында Чыгыш пактысы деген долбоор тандалып алынып, ага Германия, СССР, Чехословакия, Польша, Литва, Латвия, Эстония, Финляндиянын кирүүсү болжолдонгон эле. Эми коопсуздуктун жамааттык системасын түзүүгө болмок. Бирок, Англия, Германия жана чыгыш европалык мамлекеттер Чыгыш пактысын түзүү жөнүндөгү сунушту четке кагышты. Европадагы жамааттык коопсуздук системасын түзүү мүмкүнчүлүгү колдон чыгарылган.

1935-ж. 2-майда Франция менен СССР өзара жардамдашуу жөнүндө келишим түзүшкөн.

Ушундай эле келишимге СССР менен Чехословакия кол коюшкан. Эгерде Чехословакияга кол салуу учурунда Франция жардамга келсе, СССР Чехословакияга жардам берүүгө убада берген. Ошондой эле мааниде Чехословакия-Франция пактысына да кол коюлган. Бирок, Франциянын абалы туруктуу болгон эмес. Ал көбүнчө Британия саясатынын багытын улантып, Европадагы тынчтыкты сактоодо агрессордун көнүлүн алууга аракеттенген. Бул фашисттик Германиянын «көнүлүн алуу» саясаты болгон.

1938-ж. Мюнхен макулдашуусу. Австрияда аншлюс (немистерди бириктируү) ишке ашырылгандан кийин, Гитлер Чехословакиянын Судет облусундагы немистерди Германияга кошууну талап кылган. Мындағы немистер судет-немис партиясынын атына жамынышып, гитлердик агенттура катары аракеттенип келишкен.

Англия менен Франция Чехословакия өкмөтүнө эпке келип, макул болууга кенеш беришкен. «Көнүл алуу» саясатынын манызы мына ошондо эле. Анын



Мюнхен келишими. Э. Даладье, А. Гитлер, Б. Муссолини, Н. Чемберлен. 1938-жыл.

артындағы кийинки максат – герман экспансиясын Чыгышка багытто болгон. Чехословакияның багынуусу француз өкмөтүнүң башчысы Даладьенин фашисттик диктаторлор Муссолини менен Гитлердин 1938-ж. 29-сентябрда Мюнхенде өткөн кенешмесинде бекитилген. Чехословакияның өкүлдерү бул кенешмеге катышкан эмес. Кабыл алынган макулдашууга ылайык Чехословакия он күндүк мөөнөттүн ичинде Судет облусун, анда болгон бардык курулуштары менен кошо, Германияга өткөрүп берүүсү керек элә. Бул Чехословакиядан анын аймагының бештен бир болугүн, калкынын чейрек болугүн, оор жана аскердик оноржайынын негизги болугүн зордук менен тартып алуу дегендикке жаткан. Германия Англия менен Францияга мындан аркы талаш маселелердин баары сүйлөшүү жолу менен чечилет деп убада берген. Бирок, ал убада аткарылган жок.

**Англиялык-франциялык-советтик сүйлөшүүлөр.** Советтик-германиялык кол салышпоо бүтүмү жана анын натыйжалары. 1939-ж. жазында Европадагы абал кескин курчуп кетти. 15-марта Германия Мюнхен макулдашуусун бузуп, Судет облусун гана эмес, Чехословакияны басып алды. Бир алтадан кийин немистер Польшадан Гданьск (Данциг) шаарын талап кылды жана Литванын Клайпеда облусун оккупациялады. Апрелде фашисттик Италия Албанияны өзүнө каратты. Бул агрессивдүү актылар дүйнөлүк согушту жакындытып, Англиянын, Франциянын жана Советтер Союзунун эларалык өнүттөрүн начарлаткан. Айрыкча Франция коркунучтуу абалда эле, ал Испанияда Франконун фашисттик бийлиги бекемделип бүткөндөн кийин, фашисттик мамлекеттердин курчоосунда калган.

Ушундай шартта 1939-ж. жазда, Англия жана Франция советтик жетекчиликке өзара жардамдашуу жөнүндөгү келишимдерди түзүү сунушу менен кайрылган. 12-августта Москвада Англия, Франция, ССРДин өкүлдерүнүн сүйлөшүүлөрү башталган.

Ошол эле жылдын июнь-август айларында Англия менен Германияның ортосунда экономикалык жана саясий маселелер, анын ичинде бири-бирине кол салбоо жөнүндө актыга кол коюу боюнча сүйлөшүүлөр жүргөн.

Москвада англиялык-франциялык-советтик сүйлөшүүлөр башталганды, андан чочулаган Гитлер Сталинге телеграмма жиберип, тезинен кол салышпоо жөнүндө бүтүм түзүүнү сунуш кылган.

Германия бул үч мамлекеттин сүйлөшүүлөрүн үзгүлтүккө учураттууга жана Польшага кол салардын алдында ССРДин бейтараптыгына жетишүүгө ынтызар эле. Тилекке каршы сүйлөшүүлөр бир нече айга созулуп, бир чечимге келе алышкан эмес. Англия менен Францияның сүйлөшүүлөрдүн жүрүшүндө убакытты созо берүүсү советтик тышкы саясаттын багытын өзгөртүүгө алып барган. ССРДин Германия менен сүйлөшүүлөрө макулдугун билдириген.

Сталин согушка даярданууга утуп алууну көздөгөн. Москвага Германиянын тышкы ичтер министри И. Риббентроп учуп келип, 1939-ж. 23-августта К. Молотов менен И. Риббентроп Кремлде советик-германиялык кол салышпоо жөнүндө пактыга жана кошумча жашыруун токтомго кол коюшкан. Бул токтомго ылайык Германия-га Польшанын батыш, ал эми СССРге украин жана белорус калктыры басымдуулук кылган чыгыш тарабы етмек болду.

Ошондой эле Финландия, Балтика олкөлөрү, Бессарабия СССРдин кызыкчылыгындагы чөйрөлөр деп чечилген.

Экинчи дүйнөлүк согуш башталар алдындағы Европадагы аймактык өзгөрүүлөр. 1940-ж. апрелде Германия Данияга жана Норвегияга катуу сокку урган. Дания бийликтери дароо эле багынып беришти, Норвегия каршылык көрсөтүүнү туура көрдү, бирок тез эле мизи кайтарылган.



Молотов-Риббентроп кол салышпоо пактысына кол коюу учур

Арадан бир ай өткөндөн кийин германиялык аскерлер Бельгиянын, Голландиянын жана Франциянын чектерине кирип барышкан. 14-майда Голландия багынып, дагы эки алтадан кийин, Бельгия кол көтөрүп берген.

«Таң каларлык согуш» деп аталган айларда Францияга көптөгөн англиялык аскерлер түшүрүлгөн эле. Дүйнөлүк коомчулук англиялык-франциялык бирикмө гитлердин армиясын токтоот деп ойлогон. Тилекке

карши, немистик танкалалык жана моторлошкон колонналар Францияга каршылыксыз эле кирип келишкен, 14-июнда немистер ок чыгарбай туруп Парижди ээлешкен.

26-майдан 4-июнга чейин 340 мин адамдан турган англиялык-франциялык аскерлер эн аз жоготуулар менен кайрадан Англияга жөнөтүлүп, гитлерчилерге каршы согушка кирген жок, ал эми 22-июнда франциялык-германиялык жарапшууга кол коюлган. Формалдуу түрдө Франция өзүнүн эгемендүүлүгүн сактап калды. Бирок келишимдин шарттарына ылайык анын аймагынын кепчүлүк болүктөрүнде

германиялык аскерлер кала берген. Гитлердин талабы менен бул кол коюу Компъен токоюндагы маршал Фоштун атайын музейден алышып келинген штабдык вагонунда ишке ашырылган.

Сталин 1939-ж. августтагы жашыруун келишимде белгиленген СССР үчүн пайдалуу шарттарды тезирээк ишке ашырууга шашылган. СССР Польшага каршы аракеттерди баштаган. 1939-ж. 17-сентябрда советтик аскерлер эч кандай каршылыкка учурбай, Польшанын чыгыш райондоруна кирип барышты. 200 минден ашуун поляк жоокерлери жана офицерлери советтик туткунга түшүштү. 1940-ж. жазында алардын 20 минден ашууну ИИЭК (НКВД) органдары тарабынан Хатынъ районунда (Смоленскиниң жанында) жашыруун атылып өлтүрүлген.

Польша мамлекети жоюлуп, Батыш Украина менен Батыш Белоруссия СССРге оттү, ал эми Польшанын Германия менен чектешкен жерлери немистик генерал-губернаторлук деп жарыяланып, Германиянын башкаруусунда калган.

Ошол эле учурда Советтер Союзу фини чегарасын Ленинграддан алысттууну талап кылышп, Финляндияга Советтик Карелиядагы эл сейрек жайгашкан, эки эссе чон аймакты алууну сунуш кылган. Финляндия андан баш тартты. 1939-ж. 30-ноябрда советтик аскерлер Финляндияга каршы чабуул баштاشты, узакка созулбаган, бирок етө оор советтик-финляндиялык согуш башталды.

1940-ж. жазында советтик аскерлер «Маннергейм сызыгы» деген коргонуу чектерин жарып оттү. Финляндия женилип калды. 1940-ж. 12-марта советтик-финляндиялык тынчтык келишиими түзүлүп, Карел булуну Выборг шаары менен кошо Советтер Союзуна еткөн.

1940-ж. 14–16-июнда Совет өкмөтү Литвага, Латвияга, Эстонияга ультиматум коюп, алардын өкмөтторунун курамын өзгөртүүнү жана советтик армиянын кошумча болуктерүн киргизүүгө уруксат берүүсүн талап кылган. Ошентип бул өлкөлөрдүн аймагына Кызыл Армиянын ири аскердик күчтөрү киргизилген. Советтик саясий жана аскердик өкүлдөрдүн көзөмөлү астында жаны өкмөттөр түзүлгөн, алар Советтер Союзунун курамына кабыл алуу жөнүндөгү «өтүнүч» менен кайрылышкан. 1940-ж. августта Литва, Латвия жана Эстония союздук республикалар катары расмий түрдө СССРге кошулушту. 1940-ж. 26-июнда СССР 1918-ж. Россиядан Румынияга отүп кеткен Бессарабияны токтоосуз кайтарып берүүнү, ошондой эле негизинен украиндер жашаган Түндүк Буковинаны да Советтер Союзуна еткөрүп берүүнү талап кылган. Румын өкмөтү советтик ультиматумду четке кагууга батына алган жок. СССРге откөн бул аймактарда Молдавия союздук республикасы түзүлгөн.



## ДОКУМЕНТТИК МАТЕРИАЛДАР

1939-ж. 23-августтагы Советтер Союзу менен Германиянын ортосундагы кол салышпоо жөнүндөгү пакты:

Макулдашкан тараптар ар кандай, зордук-зомбулуктан, агрессиядан жана бири-бирине жеке өзү же башка доолоттор менен биргеликте колсалуудан баш тартат...

Эгерде макулдашкан тараптын биреөсү үчүнчү дөөлөт тарабынан согуштук аракеттердин коркунучунда калса, макулдашкан экинчи тарап ал доолотту эч кандай корунушто колдобойт...

Макулдашкан тараптарга кандайдыр бир бириккен дөөлөттердүн кыйыр же түздөн-түз каршылыгы багытталса макулдашкан экинчи тарап эч кимисине кошулбайт...

Аталган келишим он жылдык мөөнөткө түзүлдү.

Советтер Союзу менен Германиянын ортосундагы кошумча жашыруун протокол:

СССР менен Германиянын ортосундагы кол салышпоо жөнүндөгү келишимге кол куюуда эки тараптан ыйгарым укукка ээ болгон екүлдөр Чыгыш Европадагы кызыкчылыктарды отө жашыруун кырдаалда талкуулап, темондөгү жыйынтыкка келиши:

1. Балтикалык мамлекеттердин курамына кирген мамлекеттердин (Финляндия, Эстония, Латвия, Литва) облустарынын аймактык-саясий кайра болунушундө, Литванын түндүк чегарасы бир эле учурда Германия менен СССРдин таасир этүү кызыкчылыгындағы чегара болуп саналат. Ошол эле учурда Литванын Вилен облусуна болгон кызыкчылыгын эки тарап тен тааныйт.
2. Польша мамлекетинин курамына кирген облустарынын аймактык-саясий кайра болунушундө Германия менен СССРдин таасир этүү кызыкчылыгындағы болжолдуу чегарасы Нисса, Нарева, Висла жана Сана дарыяларынын чеги аркылуу отөт.
3. Европанын түштүк-чыгышына караган советтик тарабында СССРдин Бессарабияга болгон кызыкчылыгы баса көрсөтүлөт. Германия тарабынан бул облустарга саясий жактан таптакыр кызыкпай турғандыгы билдирилет.
4. Бул протокол эки тараптан тен отө жашыруун сакталат.



### Суроолор жана тапшырмалар

1. Эмне үчүн Версаль-Вашингтон системасы бекем болгон эмес?
2. 1930-ж. эларалык мамилелердин онүгүүсүндөгү турдүү тенденцияларды аныктап көрсөткүле.
3. Качан жана кайсы жерлерде согуш очоктору пайда болгон?
4. Эмне үчүн Улуттар Лигасы Германиянын, Италиянын жана Япониянын агрессивдүү аракеттерин токтото албады?


5. «Көнүл алуу» жана «Мюнхен макулдашуусу» деген саясат кандай саясат?
6. Эмне үчүн тынчтыкты сүйгөн элдерге экинчи дүйнөлүк согушту болтурбай коуюга мүмкүн болбоду? Силердин қозкарапашынар боюнча ага ким жана кандай дөңгөлдө жооптуу?
7. Согуштуун алдындагы жылдарда СССРдин тышкы саясатына кандай баа бересинер?
8. Батыш өлкөлөрү менен СССРдин тышкы саясаттагы туруксуздугу эмне менен түшүндүрүлөт?
9. Документтик материалдарды пайдаланып, 1939-ж. советтик-германдык келишимдерге баа бергиле.

### § 17. Маданий өнүгүү

**Илимдии жана техниканын өнүгүшү.** 1900–1939-жж. аралыгында транспорттун ар кандай түрлөрүнүн өнүгүшү өтө маанилүү роль ойногон. Алардын ичинен эски темиржол транспорту тездик менен өркүндөп, поезддердин кыймылынын ылдамдыгы өсүп, ал эми паровоздордун ордун акырындык менен электр локомотивдери зэллеген. Бириңчи локомотивдер АКШда сыноодон өткөрүлүп, тез эле 1890-ж. Швейцарияда жана Германияда пайдаланыла баштаган. 1920-ж. баштап электрлештирилген темиржолдорду алдынкы индустриялдуу өлкөлөрдө жигердүү колдоно башташты. Аба транспорту да мурдағыдан жакшырган. 1930-ж. Америкада жана Европада (анын ичинде СССРде да) жүргүнчүлөрдү ташуучу аба каттамдары кенири ишке киргизилип, самолёттор жүктөрдү ташууга колдонула баштаган. Мындаидай өзгөрүштер Азиянын, Африканын, Түштүк Американын жолу татаал жерлери менен байланышты камсыз кылууну женилдеткен.

Согуштуук техника өтө тез өнүгүп жатты. Бириңчи дүйнөлүк согушта эле болочок уруштарда танктар, самолёттор, кубаттуу замбираектор кандай роль ойнору белгилүү болуп калган. Ошондуктан 1920–1930-жж. алдынкы өлкөлөр бириңчи кезекте аскердик техниканын жаны, жакшыртылган түрлөрүн ойлон таап, тезинен өндүрүшкө киргизүүгө көбүрөөк көнүл бурушкан. Эгерде Англияда 1915-ж. пайда болгон бириңчи танктар иш жүзүндө үстү брондолгон темир дөңгөлөктүү тракторлор болсо, 1920-жж. эле бир катар өлкөлөрдө өркүндөтүлген жаны танкаларды чыгаруунун үстүндө иштеп жатышты.

Физика тармагында да маанилүү ачылыштар болгон. XX к. башында немис физиги М. Планк атомдон белүнгөн энергия майдада белүкчөлөргө ажырап кете тургандыгын далилдеген. Планк ал белүкчөлөрдү кванттар деп атаган. Андан көп өтпей немис физиги А. Эйнштейн салыштырмалуулук теориясын ачып, убакыт менен мейкиндиктүн өзгөрүлбестүгү жөнүндөгү мурдагы түшүнүктөрдү тап-



Альберт Эйнштейн  
(1879-1955)

такыр четке кагып таштады. Эйнштейн жарыктын ылдамдыгы гана өзгөрүлбөс бирдик боло тургандыгын, аны колдонууда убакыттын жылыши акырындап, мейкиндиктін формасы өзгөрө тургандыгын далилдеген.

Кылым башындағы ушул жана башка ачылыштар эң кенири өзгөрүлөргө жол ачты. Ошолордун жардамы менен 1930-ж. атом энергиясын алуу мүмкүнчүлүгү пайда болгон. Ал эми 1939-ж. бир катар илимпоздор (италиялық Э. Ферми, немистер О. Ган жана Ф. Штрасман) тулаш реакция жүргөн учурда урандын ядросунан энергия белүнүп чыга турғандыгын теориялық жактан да, практикалық жактан да далилдеп қоюшту. Андан ары бул ачылыштар адамзаттын тарыхындағы эң коркунчутту куралды – атом бомбасын жасоого алып келген. Бирок, атом энергиясы тынчтык максаттарда да колдонула баштаган. Мында согуштук техниканын ар кандай түрлерүн өркүндөтүү экономикалык тармактарды тынчтык бағытында өнүктүрүүгө өбелгө түзүп, мурдагыдан да тағыраак техникалық жетишкендиктерди табууга жардам берет деген түшүнүк жараплан.

ХХ к. алгачкы он жылдыктарында адамдардын эмгегин жана турмушун женилдетип, бош убактысын көнүлдүү жана жагымдуу өткөрүүгө шарт түзгөн көптөгөн ойлоп табуулар пайда болду. Алдынкы өлкөлөрдө биринчи муздаткычтар жана кир жуууч машиналар, радиокабылдагычтар жана телевизорлор, граммафон пластинкалары (1920), жөнөкөй турмуш техникалары (электр сакал алгычтар, фендер, электр үтүктөр) сатыкка чыгарылды. Адегенде мындай буюмдар абдан тан каларлык, укмуш катары кабыл алынган. Анын үстүнө бул буюмдар күндөлүк турмушта кенири керектөө үчүн кымбат эле. Бирок, алардын баалары барган сайын темендөй берген.

Медицина тармагында да маанилүү ачылыштар жасалып, жаны дарылар жана вакциналар: инсулин (1922) жана пенициллин (1928) табылды. Ошондой эле пластмасса (1910), полиэтилен (1933) колдонула баштаган.

Жалпысынан илим менен техниканын жетишкендиктери өнержайдын эле эмес, көбүроок деңгээлде коомдук турмушту такай жакшыртып туруучу каражатка айланды. Ушунун баары алдынкы өлкөлөрдө «жыргалдуу коом» деп аталган, 1950-1960-жж. толугу менен сезиле баштаган жаны көрүнүш эле.

**Сүрөт өнөрү.** ХХк. биринчи он жылдыктарында (әкинчи дүйнөлүк согушка чейин) живописке жана архитектурага алардын ички мааниси менен мазмунунун коомдо басымдуулук кылып турган маанай

менен улам барган сайын жакындашуусу мүнөздүү болгон. Цивилизациянын олуттуу кризисин алдынала сезип О. Шпенглер жазгандай, «Европанын түн жамынышы» XIX–XX кк. тогошордо архитектурада жана живописте үстөмдүк кылган заманбап модернлик стилдей көрүнгөн. Имараттардын бет мандай жагындагы рельефтердин ийри-буйру чиймелери, кайтылуу аялдардын түспөлдөрү – ушунун баары коомдун үшүн алган ички тынчсызданууну, эртенки күнгө ишенбөөчүлүктүү, аялуу сезимдерди кабарлаган. Биринчи дүйнөлүк согуштан кийинки архитектурада конструктивизм бекемделди. Бул стилде үнөмдүү, жөнөкөй каражаттар менен согуш учурундагы кыйроолорду калыбына келтируү, цивилизацияны кризистен чыгарууга умтулуулар чагылдырылган.

Чет өлкөлөрдө мазмуну боюнча бир топ кенири «функционализм» деген термин пайдаланылат. 1920–1930-жж. архитектурасында үстөмдүк кылган был стилге катаал геометриялык сыйыктар, дубалдардагы жана интерьерлердеги кооз жасалгалар, ошол эле учурда жөнөкөй ыкмалардагы монументалдуулук мүнөздүү болгон. Конструктивизмдин типтүү мисалы катары архитектор А. В. Щусевдин долбоору боюнча Москвадагы Кызыл аянтка курулган белгилүү мавзолейди алсак болот. Чет элдик функционалисттерден голландиялык П. Ауд, француз Ш. Ле Корбюзье жана немис Л. Мисвандер Роз көбүрөөк белгилүү. Органикалык архитектурага негиз салуучу американлык Ф. Л. Райт аларга жакындашып, езу курган имараттар айланы-чайрөгө шайкеш келип туруусуна умтулган.

Кылым башындагы коомдун кризистүү абалы, андан чыгуудагы тынымсыз көп тараалтуу изденүүлөр искусствоонун башка түрлөрүнде да чагылдырылды. Биринчи дүйнөлүк согуштун алдында живописте абстракттуулук (курулай, дайынсыз) багыты пайда болду. Орус сүрөтчүлөрү В. Кандинский менен К. Малевич анын баштоочулары катары эсептелишкен. Сыйыктардын ойку-кайкы айкалышынан, геометриялык фигуналардын, түстүү тактардын ж.б. жардамы менен абстракционисттер дүйнөнүн татаалдыгы жонундогү өздөрүнүн түшүнүктөрүн билдиришкен. Кандайдыр бир өлчөмдө ушул сыйактуу эле изденүүлөрдү кубисттер да жургүзүшкөн, алардын катарына франциялык П. Пикассо кошулган.

Абстракционизмди, кубизмди жана башка салттуу эмес ыкмаларды жана агымдарды жалпысынан авангарддык (алдыңкы) ыкма деп аташкан.



П. Пикассо




П. Пикассо. «Муза»

Өздөрүнө коомдун кызыкчылыктарын жана маанайын билдириүүчү укукту ыйгарып алган тоталитардык бийликтөр да архитектурадагы жана живопистеги «өз» ыкмасын түзүп алышып, бул ыкманын жалпы бағытын өздөрү аныкташкан. Бул ыкмага кубаттуу, ал турсун гиганттык формалар, үгүт скульптураларын кенири колдонуу мүнөздүү болгон. Кыска убакыттын ичинде Германиянын, Италиянын, СССРдин шаарларынын аянттарында жана көчөлөрүндө зангираган имараттар, «көсөмдердүн», тарыхый инсандардын, же символдуу эмгекчилердин жана аскердик ишмерлердин көптөгөн айкелдери пайда болгон. Мисалы, Москвадагы метро станциясын (Революция аянты) алсак, түркүккө 20 скульптура-символдор жайгаштырылган. Тоталитаризм искуствосу өзүнүн ашкере монументтүүлүгү аркылуу ошол бийликтөрдин «айбаттуу түбөлүктүүлүгүн» көрсөтүп, башчылардын керт башына сыйынууну бекемдеген.

Албетте, искустводо бирдиктүү ыкма болгон эмес. Ар бир диктатордун өзүнө гана тиешелүү табити жана кызыкчылыктары болгон. Мисалы, Сталинге архитекторлор классикалык искустводон үлгү алыш керек деп айта коюшса зле, СССРдин бардык жеринде же Байыркы Грециянын жана Римдин сарайларын, же италиялык Кайра жааралуу доорунун эстеликтөрүн элестеткен колонналар, галереялуу имараттар жайнап кетчү. Гитлер менен Муссолини да классиканы урматташкан, алар да сүрөтчүлөргө, скульпторлорго жана архитекторлорго тиешелүү «каалоолорду» айтып турушкан. Бирок, дал ошол башчылардын өзүм билемдик «буортмалары» жана турмуш чындыгына такыр эле коопшылогоң көрүнүштөр жана проблемалар ар түрдүү өлкөлөрдүн тоталитардык доорунун искуствосун бириктирип турган.

**Адабият.** Карапайып жаткан мезгилде реалисттик адабияттын позициясы улам барган сайын бекемдөле берген. XIX к. пайда болгон реализм, чындыкты таланттуу сүрөттөп баяндоодон турмуш жөнүндө ой жүгүртүүгө жана сыйдоого етө баштагандан кийин сыйчыл реализм түшүнүгү пайда болгон. Англияда, Францияда, Германияда, АКШда жана башка өлкөлөрдө бул жанрда эн мыкты романдар, повесттер, пьесалар жааралган. Ошол учурда англдар Ж. Голсуорсинин, Б. Шоунун, С. Моэмдин,



Бернард Шоу  
(1856-1950)

француздар А. Франстын жана Р. Ролландын, немистер Т. Манндын жана Л. Фейхтвангердин, американалыктар Т. Драйзердин, У. Фолкнердин жана Э. Хемингуэйдин ж. б. чигармалары кенири белгилүү болгон. Алардын чигармачылыгы адамдын жана коомдун проблемаларына ётө сүнгүп кирип, терең мамиле жасаганды-

гы менен айырмаланып турган. Орус жазуучуларынын реалисттик адабиятка кошкон салымы XIX к. салыштырмалуу анчалык күчтүү болгон эмес, бирок бир топ салмактуу эле.

ХХ к. адабиятты сурет енөрүнө караганда коомдун маанайын так да, толук да чагылдырган, кээде коомдогу окуялардан алдыга озуп да кеткен. Мисалы, айрым орус ақындарынын чигармаларында (мисалы, А. Блок) Россиядагы жакындап калган социалдык кыйроону алдынала сезүү ачык эле билинип калган. 1920-жж. тартып адабиятта идеологиянын элементтери күчөй баштайт. Ал дүйнөдөгү идеологиялык жана саясий күрөштүн курчушуна байланыштуу келип чыккан. Айрым жазуучулар өзү каалап же каалабай (кээде «бийликтин» түздөнүү көрсөтмөсү менен) дал өзүнүн гана олкөсүнүн цивилизациясын жана социалдык системанын артыкчылыктарын далилдөөгө аракеттенишкен.

Адабияттын еңүгүүсүнө тоталитардык бийликтөр ётө эле терс таасир тийгизишкен. Жазуучулар бийлик белгилеп койгон чектен чыкпай гана чигарма жаза альшкан, ал чектер ото катаал болчу. Андай чектөөлөргө каршылык корсotтүгө аракеттенгендердин тагдыры да трагедиялуу аяктачу, аларды камап же өлтүрүп салышчу. Ошондуктан көптөгөн таланттуу жазуучулар Советтик Россияны, гитлердик Германийни таштап чыгып кетүүгө аргасыз болушкан.

Иш жүзүндө бул көрүнүш адабияттын өзүн да, анын күйөрмандары – окурмандарды да руханий жакырчылыкка алып барган. Мисалы, орус жазуучусу М. А. Булгаковдун «Мастер жана Маргарита» деген романы жазылып бүткөндөн кийин, ондогон жылдар откен сон жарыкка чыккан. Иш жүзүндө аны окурмандарын жаны муундары гана окуганга мүмкүнчүлүк альшкан. Ошондой эле тагдырга башка көптөгөн авторлор жана чигармалар дуушар болгон. Ал эми мекен чегинен тышканы жактарда куугунда жүргөн жазуучулар китечтерин чигарышса да, аларды мекендештери окуй альшкан эмес. И. А. Буниндин чигармачылык тагдыры дал ошондой болгон. Па-



Б. Шоу. «Кандида» спектаклиниң корүнүш

рижде эмиграцияда жүрүп жазган чыгармалары үчүн ага 1933-ж. Нобель сыйлыгы берилгени да анын абалын өзгөрткөн эмес.

Жалпысынан ошол мезгилдин адабиятына терең чыгармачылық изденүүлөр мүнөздүү болуп, жаңы стилдер жана жанрлар жараган. Айрым авторлордо салттуу сюжеттер экинчи планда калып, каармандардын философиялык талаш-тартыштары, алардын сезимдери жана ой-толгоолору, кээде мистикалык көрүнүштөр алдынкы планга чыккан. Мындай адабияттын чыгармачылық принципин айрым сыйчылар жана авторлор «ан-сезимдин ағымы» деп аныкташкан. Ал эми жаңы багыттарды жалпысынан модернешүү деп коюшкан. Француз М. Прустун, австралиялык Ф. Кафканын, англ В. Вульфун, ирланд Ж. Жойстун жана башка жазуучу-модернистердин чыгармалары бүтүнкү күндө да көптөгөн талаштарды жаратууда. Алардын терең ички манызга толгон адаттан тышкаркы стили жана тили окурмандан өзгөчө сергектики жана сезгичтики, автордун ойлоруна үндеш ан-сезимди талап кылат.

Түшүнүү үчүн өтө эле татаал болгон адабият жана философия багытындагы жанр-экзистенциализм болгон. Ал 1920-ж. пайда болуп, экинчи дүйнөлүк согуштан кийин гана гүлдөп өнүүккөн. Экзистенциалисттер адамдын ички дүйнөсүнүн теренинде катылып жаткан сезимдерин жана ойлорун чагылдырышып, анын өмүргө жана өлүмгө, дегеле жашоого болгон мамилесин ачып берүүгө умтулушкан.

ХХ к. алгачкы он жылдыктарындагы адабият жана сүрөт өнөрү ошол жылдардагы коомдун татаал жана карама-каршы сезимдерин жана маанайын чагылдырган.

**Кинематография.** 1920-жж. орто ченинен тартып искусствонун башкалардан өзгөчө жана абдан кылдат түрү – кинематографиянын ролу ачык-айкын билине баштаган. Кинематография иш жүзүндө бардык салттуу искустволордун касиеттерин айкалыштырып турган. Экранда үндүн, андан соң түстүүлүктүн пайда болушу кинематографияны адабияттын, музыканын, живопистин элементтери менен байыткан. Кинематография пайда болгон биринчи жылдары көрүүчүлөрдү жөнөкөй мелодрамалык сюжеттер жана таланттуу актерлордун экспрессионисттерине көрүүчүлөрдүн ар түрдүү сезимдерине таасир эте ала турган өзүнө гана мүнөздүү ыкмаларды иштеп чыкты. Бир катар өлкөлөрдө (АКШ, СССР, Франция ж.б.) өзүнүн өзгөчө салттары бар режиссердук жана актёрдук улуттук мектептер жараган.

Кинематография эн чон үгүттеөчү ролго да ээ болгон. Мурунку жылдардагы бир дагы манифест же ураандар жаркын кинематографиялык образга, айрыкча документтер менен далилденген образга тендеше албайт эле. Бирок, кадрларды билгичтик менен монтаждоо, үн менен так жасалгалоо, кинематографиянын устартарынын башка кесиптик ыкмалары ошол документтик кинону да бул же тигил идея-

ны жактап тартууга мүмкүнчүлүк берген. Мисалы, 1930-ж. аягында Германияда «Эрктиң триумфу» деген документтик кинофильм тартылып, анда Гитлер жана анын партиясы – УСНЖП чеберчилик менен даназаланган. Ал ушунчалық жаркын жана таланттуулук менен тартылгандыктан, фашисттик бийликтин душмандарына да жагымдуу таасир калтырган. Ошондөн улам, ал фашисттик режимди жактагандарга кандай таасир эткенин түшүнүү анчейин деле кыйын эмес. Таланты жагынан андан кем калбаган мыкты кинофильмдер СССРде да тартылган.

## ?

### Суроолор жана тапшырмалар

1. Азыркы доордогу транспорттун ролун мүнөздөгүлө. ХХ к. алгачкы он жылдыгынан бери транспорттун ролу канчалық денгээлге ости? Силердин оюнарда бул эмне менен байланишкан?
2. Силердин көзкарашынар боюнча ХХ к. алгачкы отуз жылышындағы ачылыштардың жана ойлоң табуулардың кайсынысы коом үчүн алда канча маанилүү болгон деп ойлойсунар? Эмне үчүн?
3. Силерге модерн стили менен функционализм (конструктивизм) стилинин ортосундагы айырмачылыктар түшүнүктүүбү? Өз сезүнер менен түшүндүрүүгө аракет жасагыла. Бул стилдер коомдогу турмуштың кайсы корунушторун жана процесстерди чагылдырган?
4. Адабиятты «ан-сезимдин ағымы», чыныгы сыңдың бир болугу деп атоого болобу же бул таптақыр башка бағытты? Жообунарды негиздегиле.
5. Кинематографиянын дүйнөлүк маданияттагы ролу эмнеде деп ойлойсунар?

## § 18. Экинчи дүйнөлүк согуш

**Согуштун себептери. Германиянын Польшага кол салышы.** 1930-ж. аягында пайда болгон жаны согуш коркунучу улам барган сайын күчөп, башкы деөлөттөрдүн ортосундагы экономикалык, аймактык жана саясий маселелердеги каршылыктар экинчи дүйнөлүк согуштун башкы себеби болгон. Европа жана айрым алыскы колониялар фашисттик Германия менен Италиянын жана каршы тараф Франция менен Англиянын ортосундагы күрөштүн майданы болуп калган. Чыгыш Европа елкөлөрү өз мамлекеттери үчүн кепилдик алууга умтулушкан. Мисалы, Венгрия, Румыния, Болгария, «уюк» тараапка ооп турушкан. Өз кезегинде, Чехословакия, Югославия, Польша жана Греция, Англия менен Франциянын союздаштары болуп калышкан. Латвия, Литва, Эстония мамлекеттери Германия, СССР, Англия жана Франциянын ортосунда дайыма мұлтұлдөк оюн жүргүзүшкөн. АКШнын Тынч океанда, Латын Америкасында кызыкчылыктары болгон. Өз кезегинде Япония бүткүл Ыраакы Чыгышты, Түштүк-Чыгыш Азияны жана Тынч океан бассейнин өзүнүн аскердик-саясий, экономикалык кызыкчылыктарынын чөйресү катары эсептеген.

Советтер Союзу башкаларга караганда оор абалда калган, анын эки себеби бар эле.

Б и р и н ч и д е н, «дүйнөлүк революция» теориясын жана Коминтерндин чет өлкөлөрдөгү революциялык иштерин колдоп келе жаткан коммунисттик бийлик катары СССР Батышта олуттуу чочулоо жаратып, каршылыктарга учурал турган.

Э к и н ч и д е н, Европанын башкаруучу чейрөлөрүндө Россия жонундө отө коркунучтуу өлкө катары пикир пайда болгон. Өз кезеңинде, Советтер Союзу коншулаш мамлекеттердин ага кол салууга ынгайлуу мейкиндикке айланусуна жол берген эмес. Согуштун башкы себеби «уюк» мамлекеттеринин – Германиянын, Италиянын, Япониянын жана алардын союздаштарынын Версаль–Вашингтон системасын кайра караштыруу, ошол кездеги калыптактан газаралык абалды жокко чыгаруу жана дүйнөнүн картасын толугу менен өзгөртүү максатын коңдөгөндүгүндө эле.

Батыш өлкөлөрү жана СССР менен жүргүзүлгөн дипломатиялык сүйлөшүүлөр фашисттик Германияга согуштук пландарын ишке ашырууга мүмкүнчүлүк берет деп ишленген Гитлер ишке кириши. Польша агрессиянын бириңчи курмандыгына айланды. Германия армиясы эч кандай согуш жарыялабаста, 1939-ж. 1-сентябрда бул өлкөгө базып кирди. Бул күн – экинчи дүйнөлүк согуш башталган күн катары тарыхка кирди. 3-сентябрда Англия жана Франция Польшанын алдынчагы убадаларын аткаруу үчүн Германияга согуш жарыялашты. Бирок, бул өлкөлөр эч кандай реалдуу жардам көрсөтө алышпайт эле. Польша менен болгон согуш бир айга да жеткен жок. Польша армиясынын айыгышкан катуу каршылык көрсөтүүсүнө карабай, Германиянын аскердик-техникалык үстөмдүгү өз ролун аткарды. Польша мамлекет катары жоюлду, анын өкмөтү эмиграцияга кетип, Лондонго жайгашты.

**Согуштук аракеттер жана алардын этаптары.** Франция женилгендөн кийин Улуу Британия бир аз убакытка Германия менен Италияга карши күрөштү улантып жаткан жалгыз өлкө болгон. 1940-ж. май айында консерваторлордун лидерлеринин бири, кылдат саясатчы Уинстон Черчилль башкарып калган Англиянын өкмөтү Германияга багынып берүүден баш тарткан.

Немис командачылыгы дениз аркылуу кол салып («Дениз арстасы» планы), Англияны талкалайм деп ойлогон. Бирок, денизде үстөмдүгүн сактап калган Англия флоту Германияга десант түшүрүүгө мүмкүндүк бербеди. Германиянын Англия флотуна авиациянын күчү менен сокку урууга жана абадан бомбалоо менен Англиянын каршылык көрсөтүүсүн майтарууга болгон аракети да ийгиликсиз аяктаган.

Улуу Британияга АКШ жардам берип жатты. 1941-ж. марта АКШнын президенти Ф. Рузвельттин демилгеси менен конгресс ленд-лиз жөнүндө мыйзам кабыл алды (анг., *lend* – «карыз берүү», *lease* – «ижараага берүү»), тагыраак айтканда, АКШ өзү үчүн пайдалуу өлкөлөргө курал-жарак жана жабдууларды карызга же ижарага берип турган.

Германия Улуу Британияга кол салууга даярданып жаткан учурда Италия Чыгыш жана Түндүк Африкадагы Англиянын колонияларына каршы согуштук аракеттерин баштаган. 1940-ж. италиялык аскерлер Англиянын колониясы Сомалиге жана Египтеге жайгашкан англиялык аскерлерге каршы чабуулга өтүшкөн. Адегенде италиялык аскерлер алга ийгиликтүү жылып бараткан, бирок, 1940-ж. аяк ченинде англдар кошумча күч алыш келүүгө үлгүрүшүп, италиялыктардын кысымын токтото алышты. 1941-ж. жазында англдар партизандардын колдоосу астында италиялыктарды британиялык Сомалиден жана Эфиопиядан кууп чыгып, бүткүл Чыгыш Африканы ээлешкен. Түндүк Африкада алар италиялыктардын чабуулунун мизин кайтарып, Ливиянын бир бөлүгүн басып алышкан. Англиянын өжөрлүк менен каршылык корсөтүүсү Гитлерди «Дениз арстаны» планынан баш тартып, СССРге каршы согушка даярдык көрүүгө түрткү болгон.

Сырттан Караганда, Советтер Союзу менен достук мамилелерди сактамыш болгону менен, Гитлердик Германия СССРге кол салуунун планын иштеп чыгып, Италия жана Япония менен байланыштарын бекемдей баштаган. 1940-ж. 27-сентябрда Германия, Италия жана Япония Учтүктер союзуна кол коюшту. Бул план иш жүзүндө дүйнөнү бөлүштүрүү келишими болгон. Көп өтпөй, Учтүктер союзуна Румыния, Венгрия, Болгария кошуулуп, алардын аймактарына немис аскерлери жайгаштырылган.

**Балканнан согуштук аракеттер.** 1940-ж. 28-октябрда фашисттик Италия Германияга эскертпестен эле, Грецияга кол салган. Саны жагынан көбүрөөк жана жакшы куралданган италиялык аскерлер тез эле женишке жетишүүнү көздөшкөн, бирок алар грек аскерлериинин кайраттуу каршылык корсөтүүсүнө кабылышкан. Муссолининин өтүнчүү менен италиялык агрессорлорго Германия жардамга келген. 1941-ж. 6-апрелде немис аскерлери күтүлбөгөн жерден Грецияга жана Югославияга кол салышкан. Аскер күчү жана техника жагынан етө чоң артыкчылыгы бар немистер Грециянын жана Югославиянын армияларынын каршылыгын тез эле майтарышкан.

Ошентип, 1941-ж. ортосуна чейин Европа мамлекеттеринин көпчүлүгү Германия жана Италия аскерлери тарабынан оккупацияланып, Швейцария менен Швеция гана байтарап өлкөлөр катары калышкан. Бул «фашисттер үчүн адаттан тышкары кен пейилдүүлүк» Берлиндин стратегиялык жана каржылык кызыкчылыктары менен, тагыраак айтканда, «швейцариялык каржылык борборду» бузууну жана Европанын түндүгүндө күчүн быттыранды кылууну каалабагандыгы менен түшүндүрүлөт. Европа мамлекеттеринин мыйзамдуу өкмөттөрү эмиграцияга кетишип, Лондондо жайгашышкан.

**Германиянын жана анын союздаштарынын Советтер Союзуна басып кириши.** Советтер Союзуна каршы согуш гитлердик жетекчилик үчүн абдан чоң маанигө ээ болгон. Улутчулдар бийликтеге келгенге чейин эле Гитлер өзүнүн программалык «Менин курошум» деген

китебинде, Германиянын максаты Чыгышта өз аймагын көнөйтүү жана большевиктердин бийлигин жок кылуу деп жазган. СССР менен Германиянын ортосунда буга чейин түзүлгөн бардык келишмдер бул кырдаалда убактылуу гана деп эсептеген. Аны Сталин да эң сонун түшүнгөн. Бирок, СССР менен Батыш өлкөлөрүнүн бирдиктүү коалиция түзүүдөгү бириң-бири жокко чыгаруучу кызычылыктары карама-каршылыктар менен шартталып, айбаттуу агрессор Германиянын күчөшүнө алыш келген. Берлин бул кырдаалды кылдаттык менен пайдаланган. Учүнчү рейх кубаттуу аскердик-саясий дөөлөткө айлана баштаган.



Бухенвальддын туткундары

Германия 1941-ж. жайында СССРге кол салууга даярдыгын аяктаган. «Барбаросс планына» ылайык немистик куралдуу күчтөр «Советтик Россияны эн кыска убакытта талкалап салууну» көздөгөн. Гитлерчилер СССРдин европалык болүгүн немистик колониячылар үчүн «жашоо мейкиндиги» катары пайдаланууну чечишкен. Польшада оккупанттар мурдатан эле атайын өлүм лагерлерин курушуп, «ылайыксыз» калкта, биринчи кезекте еврейлер менен славяндар жок кылышында тишил болгон. Согуш жылдарында бул лагерлерде (Освенцим, Майданек, Бухенвальд, Треблинка ж. б.) 11 млн адам жок кылышкан.

1941-ж. 22-июнда танкы saat

Зөн 30 мунот откондө фашисттик аскерлер СССРдин аймагына согуш жарыялабастан басып киришкен. Ошентип, Советтер Союзунун Улуу Ата Мекендик согушу башталган. СССРге каршы согушка, Германия менен бирдикте, Румыния, Венгрия, Финляндия, Италия, Словакия жана Хорватия катышышкан. Франконун Испан өкмөтү жана Вишинин Француз өкмөтү Германияга жардамга ыктыярдууларды жонотуп турган. Советтер Союзуна кол салууга 190 дивизия кирип, анын ичинде 37 дивизия Германиянын союздаштарына тиешелүү болсо, Германиянын куралдуу күчтөрүнүн 153 немистик дивизиясы катышкан. Советтик-германиялык фронт экинчи дүйнөлүк согуштун негизги фронту болуп калган.

Фашисттердин кол салусу Советтер Союзун эң оор абалда калтырган. СССРдин батыш чегарасына 170 дивизия жайгаштырылып, танкалардын жана самолёттордун жалпы саны боюнча агрессорлордон ашып түшкөн, бирок көптөгөн советтик танктар, самолёттор эскирип бүткөн эле. Кызыл Армиянын согуштук жөндөмдүүлүгүн со-

гуштун алдында 40 мин командирлер жана саясий кызматкерлер дуушар болушкан жапырт репрессиялоо алсыздандырган. Жаны кадрлардын зарыл болгон даярдыгы жана аскердик тажрыйбасы жок эле. Сталин Гитлердин ишендирүүсүнө ынанып, Улуу Британия менен согушка алакысган Германия эки фронтту согушпайт деген ишенимде болгон. Фашисттик агрессиянын согушка даярданып жаткандыгы жонундогу далилдүү маалыматтарга шектүү карап, аларды провокация деп эсептеген. Ал өзүнүн жеке каалосун чындык катары кабыл алышп, согуш кийинчөрөк башталат деп үмүттөнген.

Натыйжада советтик жетекчилик жана аскердик командачылык учүн согуштун башталуусу күтүүсүз болгон. 1941-ж. 22-июнунун таңында немистик авиация абадан кол салуу менен чегараада жайгашкан советтик аэроромдордогу авиацияны ордунан козголтпостон талкалаган. Немистердин танкалых жана моторлоштурулган дивизиялары авиациянын колдоосу менен тез эле илгерилешкен. Советтик аскерлер айыгышкан каршылыктарды көрсөтүп, эбегейсиз жоготууларга учурал жатышты, бирок душманды токтото алышпады. 1941-ж. кышында немис аскерлери Балтика боюн, Молдавияны, Украинаны, Белоруссияны ээлөй, Ленинградды блокадага алышп, Москвага жакындан кирип келишкен.

Москванин жанындагы салгылаштарда советтик аскерлер чон жоготууларга учурал, Улуу Ата Мекендик согуштун жүрүшүндөгү алгачкы эң ири каршы чабуулга отушуп, душман Москвадан 100–250 кмге сүрүлген.

1942-ж. немис аскерлери Чыгыш фронтунда чабуулун жандандырышкан. Алар Кызыл Армияны Крымда жана Харьковдун жанында женилүүгө дуушар кылышты. 1942-ж. ортосунда алар Сталинградга (азыркы Волгоград) чыгышты. Ушул чектерде алардын чабуулу токтотулган.

Ошентип, экинчи дүйнөлүк согуштагы негизги фронт болгон Чыгыш фронту ачылган. Согуштагы курмандыктардын жана талкалануулардын масштабы боюнча, эң бир катаал согуштук аракеттердин этаптары жана мезгилдери учурдагы тарыхчылардын көзкараши боюнча тарыхый жактан мындайча аныкталган. **Бириңи этап** 1939-ж. 1-сентябрдан (Германиянын Польшага кол салышы) 1941-ж. июнга чейинки (СССРге каршы агрессиянын башталышы) убакытты камтыйт. **Экинчи этап** Германиянын жана анын союздаштарынын Советтер Союзуна кол салышынан 1942-ж. ноябрине чейинки мезгилди бириктирец. Анда Сталинграддын алдындағы салгылаштардын жүрүшүндө немис аскерлери чабуул жасоо мүмкүнчүлүгүнөн ажыраган жана англиялык-америкалык союздаштардын аракеттери Японияны Тынч океанда коргонуу тактикасына отүүгө мажбурлаган. **Учучу этапы** 1942-ж. аягынан 1943-ж. аягына чейинки фронттордогу кенири окуяларды камтыйт. Бул этап советтик аскерлердин Сталинград алдындағы каршы чабуулу менен ачылат. Андан кийин согуш 1943-ж. Антигитлердик коалициянын пайдасына ооп, Сицилиядагы англиялык-америкалык операция ийгиликтүү аяктаган. Эн

акыркы төртүнчү этап 1944-ж.-1945-ж. 2-сентябрь менен белгиленет (баскынчылардан СССРди, Чыгыш Европа олкөлөрүн боштондукка чыгаруу, Япониянын багынышы).

Тынч океандагы жана Чыгыш Азиядагы согуштардын башкы окуялары. Экинчи дүйнөлүк согушта Европадагы кан төгүүлөрден сырткары, Ыраакы Чыгышта да айыгышкан согуштук аракеттер жүргүп жаткан. 1941-ж. 2-июлда Япониянын жогорку жетекчилери жана император «түштүктүү көздөй жылууну» биринчи кезектеги милдет катары аныктаган чечим кабыл алган.

Япониянын биринчи максаты АКШ флотунун негизги күчтөрү жайгашкан. Тынч океандагы Гавай аралдарынын Пёрл-Харбор булунундагы флотун жок кылуу эле. 1941-ж. 7-декабрда япон кемелеринин 6 авианосец кирген ири эскадрасы Пёрл-Харборго жашыруун жакындал, американлык кемелерге абдан кыйратуучу сокку урган. Алардын көпчүлүгү чөктүрүлүп, олуттуу зыян тарткан.

Ошол эле учурда япон кемелери жана авиациясы АКШ менен Англиянын Филиппин аралдарында



Пёрл-Харбордогу американлыктардын согуштук-дениз базасын япондордун бомбалоосу

жана Англиянын колониясы Малайзияда жайгашкан согуш-дениз базасына күтүлбөгөн жерден кол салышкан. Абадагы жана дениздеги үстөмдүкту ээлеп алгандан кийин Филиппинге, Малайзияга жана Голландиянын колониясы Индонезияга япон десанты түшүрүлгөн. Япон аскерлери Таиландга (Сиам) да кирип, аны эч кандай каршылыксыз эле басып алышып, Англиянын Таиланд менен чектеш колониясы Бирмага каршы чабуул жасашкан. Андан тышкary, Япония өзүнүн чабуулдарын Азияны «актардын империализминен» бошоттуу урааны астында жургүзгөндүктөн, жергиликтүү калктардын бир болугүнүн колдоосуна ээ болгон.

1942-ж. жай айларына карата Япониянын карамагына (экинчи дүйнөлүк согушка чейин басып алган Кытайдын жана Кореянын аймактарынан тышкary) Азиядагы ири олкөлөр: Индикитайдагы мамлекеттер, Филиппин, Таиланд, Бирма, Малайзия, Индонезия өткөн, бул олкөлөрдө жалпысынан 150 млн адам жашачу. Батышта япон

аскерлери Индиянын чектерине жетип, түштүктө Австралияга жа-  
кындалған. 1942-ж. жайына карата Австралиянын жәэтеринин жа-  
нындағы Коралл денизиндеги салғылашта (1942-ж. май) жана Тынч  
океандагы Мидуэй аралынын жанында (1942-ж. июнь) АКШ, Ан-  
глия Япониянын алға жылуусун токтото алышты.

**Гитлерге каршы коалиция.** Германиянын жана анын союздаш-  
тарынын СССРге, кийинчөрәк Япониянын АКШ менен Улуу  
Британияга кол салышы фашисттик агрессорлорго каршы күрөшүп  
жаткан бардық күчтердү фашизмге каршы бирдиктүү коалиция түзүгө  
алып келген. Анын эң маанилуу программалык документине Чер-  
чилль менен Рузвельттин 1941-ж. августта Канаданын Атлантика  
жәэгингедеги жолугушуусунда кол қоюлуп, ал **Атлантика хартиясы**  
деп аталған. Атлантика хартиясында мындай деп жазылған: АКШ  
менен Улуу Британия «аймактық жана башка басып алууларга ум-  
тулушпайт, бардық элдердин өзүнө жаккан башкарууну тандап алуу  
укугун колдойт». Улуу Британия менен АКШ «улутчул зомбулук  
акыр аягына чейин жок қылынгандан кийин» бардық адамдарга  
«өмүр бою, әч кандай коркунуч, мұктаждық дегенди билбей жашоо-  
сuna мүмкүнчүлүк берген тынчтыкты орнотууну көздөйт» деп билди-  
ришкен. СССР Атлантика хартиясына кошулған.

1941-ж. 12-июлда Германияга каршы согушта биргелешип ара-  
кеттенүү жөнүндөгү англиялык-советтик макулдашуусуна кол қоюл-  
ған эле. Президент Рузвельт 1941-ж. марта кабыл алған «ленд-лиз»  
жөнүндөгү мыйзамдын күчүн СССРге да жарактуу деп таап СССРге  
америкалык курал-жараптар жана жабдуулар жөнөтүлө баштаган.

1942-ж. 26-майда Лондондо «Гитлердик Германияга жана анын  
Европадагы жан-жөкөрлөрүнө каршы согуштагы союз жана согуш-  
тан кийинки қызматташуу жана өзара жардамдашуу жөнүндө» 20  
жылдык мөөнөттүү англиялык-советтик келишимге кол қоюлган.  
Ал эми 1942-ж. 11-июнда Вашингтондо өзара жардамдашуу жөнүндөгү  
советтик-америкалык макулдашууга кол қоюлган.

Ошентип үч деөлөттүн – СССРдин, Улуу Британиянын жана  
АКШнын аскердик-саясий союзу түзүлгөн. Антифашисттик коали-  
циянын мамлекеттерин бириктирген башкы фактор агрессорлорго кар-  
шы биргелешип күрөшүү болгон.

Рузвельт менен Черчилль Совет бийлигин жеккөрүп, анын жаны  
аймактарга тарап кетишинен чочулап турушса да, Германияны жеңүү  
үчүн, СССР менен сәзсүз түрдө союздаш болуу керек деген чечимге  
келишкен. Бирок коалицияга кирген мамлекеттердин ортосунда сая-  
сий мұноздөгү айырмачылыктарына жана согуштан кийинки план-  
дарына байланышкан терең қарама-каршылыктар бар эле.

Союздаштардын ортосундагы олуттуу пикир келишпөөчүлүк-  
тердөн улам, экинчи фронт маселеси чечилбей келген. Фашисттик  
агressорлордун Европадагы негизги күчтөрү менен салғылашып жат-  
кан Советтер Союзу Англиядан жана АКШдан Европадагы экинчи  
фронтту мүмкүн болушунча тезирәэк ачуусун кайра-кайра талап қы-  
лып, аны Францияда ачуууну сунуш қылган, анткени ал Германия-

га эң жакын эле. АКШнын жана Англиянын өкмөттерү күчтөрдүн жетишиз экендиктерин шылтоолоп, Европада экинчи фронтту ачууну 1944-жылга чейин создуктура беришкен.

Оккупацияланган аймактардагы улутчулук «жаны тартип». Басылып алған аймактардагы Каршылык көрсөтүү кыймылдары. 1941-ж. жайында Германия жана Италия европалык 12 өлкөнү басып алыш, Европанын чон болұғын бийлигин орнотушкан. Басып алған өлкөлерде алар фашисттик оккупациялык тартипперди киргизишип, аны «жаны тартип» деп аташкан. Ал демократиялык эркиндиктерди жоюп, саясий партияларды жана профсоюздарды таркатып, демонстрацияга жана иш таштоолорго чыгууга тыюу салуу дегенди билдирген.

Польшадагы жана Германиядагы концентрациялык лагерлер өлүм фабрикаларына айланган. Мяндогон адамдарды өлтүрүү жана еврей маселесин «биротоло чечүү» (Холокост) программасы кабыл алынган.

Басып алған өлкөлөрдүн экономикасы оккупанттардын кызыкчылыгы үчүн пайдаланылган. Өнөржайы алардын талабы боюнча иштеген, айыл чарбасы аларды азық-түлүк жана чийкизат менен камсыздандырган, жумушчу күчү согуштук объекттерди тургузууга пайдаланылган. Германияга жұз миндеген адамдарды иштетүү үчүн айдал кетишкен.

«Жаны тартип» менен күрөшүүдө Европанын бардык өлкөлөрүндө патриоттук жана антифашисттик каршылык көрсөтүү кыймылы, партизандык отряддар пайда болгон. Иш жүзүндө түрдүү саясий көзкарапштагы, ишенимдеги фашисттерге каршы турган партизандар душмандын аскерлеринин тылында куралдуу күрөш жүргүзүшкөн, жашыруун баракчаларды жана гезиттерди таркатышкан, аскер туткундарына жардам беришкен, чалгынчылык иштерин жүргүзүшкөн, куралдуу көтөрүлүштөргө даярданышкан.

Оккупациялык бийликтөрдин көрсөтмөлөрүн аткаруудан баш тартуу, анын өкүлдөрүнө кол салуу, айрым гарнизондорго жана аскер бөлүктөрүнө каршы күжүрмөн чабуулдарды жасоо, чыккынчыларды жок кылуу Каршылык көрсөтүү кыймылынын ишаракетинин негизги багыттары болгон. Мындан тышкары, союздаштарга чалгынчылык маалыматтарды жеткирип, маанилүү стратегиялык объекттерди жок кылуу боюнча ачык-айкын операцияларды аткарышкан.

Каршылык көрсөтүү кыймылына түрдүү саясий жана диний көзкарапштагы адамдар: коммунисттер, социал-демократтар, протестанттар, католиктер, профсоюздардын мүчөлөрү жана партияга мучо эместер да катышышкан.

Ошол эле учурда бол процесстин өзгөчөлүктөрү да ачыкка чыкты. Каршылык көрсөтүү кыймылынын ичиндеги коптөген өлкөлөр: СССРе – коммунисттерге жан тарткандарга жана батыштык буржуазиялык-демократиялык союздаштарга ыкtagандарга болунуп-жарышкан. Бир катар учурларда баскынчыларга каршы күрөш жаран-

дык согуш менен коштолгон мисалдар да бар (Греция, Югославия, Албания, Польша).

Каршылык көрсөтүү кыймылы көптөгөн европалык өлкөлөрдүн согуштан кийинки еңүгүү багытын аныктаган.

## Суроолор жана тапшырмалар

1. Экинчи дүйнөлүк согуштун алдындағы мамлекеттердин үч тобу нын: *биринчи* – фашисттик үюк өлкөлөр жана Японияны; *екинчи* – Англия, Франция жана АКШны; *үчүнчү* – Советтер Союзунун тышки саясаттагы кызықчылыктарын жана аракеттерин мүнәздөгүлө.
2. Англиянын жана Франциянын германиялык агрессияны Чыгышты көздөй бурууга болгон умтулуусун кандай фактылар далилдейт? Бул саясат эмне менен аяктаган?
3. Экинчи дүйнөлүк согуш кандай башталган?
4. Согуштун башталышындағы германиялык аскерлердин ийгилигин эмне менен түшүндүрүүгө болот?
5. Германиянын жана анын союздаштарынын СССРге карата кандай пландары болон?
6. Улуу Ата Мекендик согуштун башталышындағы советтик аскерлердин женилүүлөрүнүн себептери эмнеде?
7. Япония кантит жана эмне үчүн согушка кирген? 1941–1942-жж. Япон экспансиясынын ийгиликтеринин себептери эмнеде?
8. Каршылык көрсөтүү кыймылы кандай пайда болгон?
9. Антифашисттик коалицияга кирген мамлекеттердин ортосунда кандай келишпестиктер болон?
10. Фашисттик агрессорлор басып алган аймактарда кандай саясат жүргүзүшкөн?

### § 19. Экинчи дүйнөлүк согуштун жүрүшүндөгү бурулуш

Экинчи дүйнөлүк согуштуни жүрүшүндөгү бурулуш. 1942-ж. ичинде фашизмге каршы күчтордун коалициясы барган сайын осүп жатты. Советтик аскерлер 1942-ж. 19-ноябрда Түштүк-Батыш жана Дон фронтторунда, ал эми 20-ноябрда Сталинград фронтунда чабуулга отушуп, германиялык аскерлердин 330 миндик чон тобун курчоого алышкан. Ошентип, «Советтик Армияны ушул стратегиялык багытта талкалайм» деген гитлердик план үзгүлтүккө учурал, иш жүзүндө Гитлер бул жерде чабуулга чыгуучу операцияларды откоруу мүмкүнчүлүгүнөн ажыраган. Мааниси буюнча мындан кийинки орунда турган окуя Курск салгылашы (1943-ж. 5-июль – 23-август) болуп калган. Германиялык аскерлер стратегиялык планда женилип, чабуул коюу демилгесин алдырып жиберишкен. Ошол эле учурда, танкалык салгылашта советтик тактиканын үстөмдүгү билинип, советтик согуш техникасынын артыкчылыгы демонстрацияланган.

**Европадагы согуштун башкы окуялары.** Европадагы экинчи фронтту ачылыши. Кызыл Армиянын жеништери жана оккупацияланган олкөлөрдөгү каршылык корсотуу кыймылышын күчөшү Англиянын жана АКШнын башкаруучу чөйрөлөрүнүн экинчи фронтту ачуу маселесине карата болгон мамилелерин өзгөрткөн. Анткени, алар эгерде Советтер Союзу бүткүл Европаны өз күчү менен бошотуп алса, анда бүтүндөй Европа коммунисттердин бийлиги астында калат деп чочулашкан. Согуштук пландарды макулдашуу үчүн антифашисттик коалициядагы үч доолоттун башчылары **Сталин**, **Рузвельт** Черчилль 1943-ж. ноябрь-декабрда Ирандын борбору Тегеранда жолугушушту. Тегеран конференциясынын катышуучулары экинчи фронтту 1944-ж. жайында Францияда ачууну макулдашышкан. Сталин өзүнүн союздаштарына Европада согуш бүткөндөн кийин Японияга каршы согуш ачууга убада берген.

Тегеранга баратып Черчилль менен Рузвельт Египеттин борбору Каирге токтошуп, Кытай екмөтүнүн башчысы Чан Кайши менен жолугушушкан. Каирдеги кабыл алынган декларацияда АКШ, Улуу Британия жана Кытай Япония толук багынын бергенге чейин согуштук аракеттерди бирге жүргүзүшөрүн билдиришкен. Алар япондорду «күч менен тартып алынган аймактардан айдал чыгып», Китайга кайтарып берип, Кореяга көзкаранды эместикити алып берүү жөнүндө убадалашышкан.

1944-ж. 6-иүнда союздук аскерлерди Франциянын түндүгүндөгү Нормандияга киргизүү башталып, экинчи фронт ачылган. 11 мин самолёттөн турган эбегейсиз чоң аба армадасы десанттарды абадан калкалаган. Башкы күчтөрү советтик-германиялык фронтко байланган немис командачылыгы союздук аскерлердин аракеттерине тоскоодук кыла албады. Гитлер оч алуу куралы деп атаган, «Фау-1» жана «Фау-2» ракеталары менен 1944-ж. иүнде Англияны бомбалоосу да Германияга жардам бере алган жок. 1944-ж. 15-августта американлык жана француздук генерал де Голл башкарган «Эркин Франциянын» күчтөрү Жер Ортолук дениз жээгине түшүрүлүп, Франциянын жана Бельгиянын территориясын толук бошотушуп, немистик аскерлерди Германиянын чегарасына чейин чегинүүгө мажбур кылышкан.

Германиянын женилиши талашсыз деп эсептеген немис офицерлерди Гитлерди бийликтен четтетип, согушту аяктоо максатында Гитлерге каршы кутум уюштурушкан. 1944-ж. 20-иүнде Гитлердин ставкасына билдириүү менен келген полковник Штауфенберг ал жерге акырын аракетке келүүчү бомбаны калтырып чыгып кеткен. Бомба жарылган, Гитлер контузия алыш, тириү калган. Кутумдун дээрлик бардык катышуучулары камакка алышып, жырткычтык кыйноо менен өлтүрүлгөн. Бул учурда союздук аскерлер Батыш фронтунда өз чабуулдарын башташкан эле.

Чыгыш жана Түштүк-Чыгыш Европанын олкөлөрүн фашизмден бошоттуу. 1944-ж. жайында жана күзүндо Кызыл Армия Польшанын, Румыниянын, Югославиянын, Венгриянын аймактарына кирген. Чыгыш Карелияда финн аскерлерине катуу сокку уруп, женилүгө душар кылган. 1944-ж. 5-сентябрда Советтер Союзу Болгарияга согуш жарыялап, советтик аскерлер анын аймагына эч кандай каршылыксız басып киришкен.

Кызыл Армия Румынияда чабуул баштаганда Румыниянын королу Михай I жашыруун аракеттенип келген фашисттерге каршы партиялар менен алдынала келишиб, 1944-ж. 23-августта фашисттик өкмөттүн башчысы маршал Антонескуну камакка алып, фашисттерге каршы коалициялык өкмөт түзгөн.

1944-ж. 9-сентябрда Болгарияга кирген советтик аскерлерге партизан отряддары кошуулуп, аскер болуктору менен бирге Софияны ээлешкен. Бийлике чечүүчү ролду коммунисттер ойногон Ата Мекендик фронт келген.

Югославия жана Албанияга советтик аскерлер келери менен, Каршылык көрсөтүү кыймылышынын катышуучулары түзгөн бийлик органдарынын башкаруусу бекемдеген. Югославияны бошоттуу боюнча Элдик комитет Убактылуу өкмөт деп аталаپ калган. Венгриядан немистик баскынчылар кууп чыгарылгандан кийин анын аймагында да Убактылуу өкмөт түзүлүп, анын курамына фашисттерге каршы ар түрдүү жарапандык топтор киришкен, алардын ичинде коммунисттик партия да бар эле.

Румыниянын, Болгариянын жана Венгриянын жаны өкмөттөрү Германия менен мамилелерин үзүп, союздаштар тарабына өтүп, алар менен жарапашуу жөнүндө макулдашышкан. Финляндиянын өкмөтү да 1944-ж. 19-сентябрда союздаштар менен тынчтык келишимине кол койгон.

Германиянын мурдагы союздаштары фашисттик уюмдарды таркатууга, Советтер Союзуна жана фашисттерге каршы коалициянын башка олкөлөрүнө согуштук чыгымдардын бир болугүн төлөп берүүгө милдеттенишкен.

**Крым конференциясы.** Германияны талкалоонун планын акыр аягына чейин макулдашып алуу үчүн жана бошотулган Европада биргелешкен саясат жүргүзүү максатында **Сталин**, **Рузвельт** жана **Черчилль** 1945-ж. февралда Ялтада (Крым) конференцияга чогулуштуу. Үч деөлөттүн башчылары германдык куралдуу күчтөрдү жок кылууну, согуш кылмышкерлерин жазалоону, «улутчул партияны, улутчул мыйзамдарды, уюмдарды жана мекемелерди жер менен жексен кылышп жоготууну», агрессиянын курмандыктарына репарация төлөп берүүгө Германияны мажбурлоону чечишти.

Бул максаттарга жетүү үчүн союздаштар Германияны оккупациялоону макулдашышкан. Үч деөлөттүн ар бирине өзүнчө оккупациялык зона болунгон.

Польшадагы абал жөнүндөгү маселени карап чыгып, Сталин, Рузвельт жана Черчилль мындай чечимге келишти: Польшанын чы-



Черчилль, Рузвельт жана Сталин.  
1945-ж. Ялта

кон. Советтер Союзу Европада согуш аяктагандан 2–3 ай өткөн сон, Японияга каршы согуш ачууга убада берип, Монгол Эл Республикасынын мурдагы абалы сакталып калууга тишиштиги, СССРге Түштүк Сахалин жана Куриль аралдары откөрүлүп берилиши, Порт-Артурда (Кытай) советтик аскер-дениз базасын түзүү шарттарын койгон.

Крым конференциясынын ишинде дүйнөдө тынчтыкты жана коопсуздукту сактап туруу үчүн жалпы эларалык уюм түзүү жөнүндөгү маселеге көп көңүл бурулган, кийин бул уюм Бириккен Улуттар Уюму (БҮҮ) деп аталган.

**Бириккен Улуттар Уюмунун (БҮҮ) түзүлүшү.** БҮҮ эларалык коопсуздукту жана туруктуу тынчтыкты камсыздоого чакырылган уюм болгон. Анын негизги иш-аракеттеринин принциптери 1945-ж. 25-апрелде Сан-Францискодо (АКШ) БҮҮнун Уюштуруу конференциясында кабыл алынган Жобосунда көрсөтүлгөн. Ага 51 мамлекеттен барган делегациянын өкүлдөрү катышкан. БҮҮнун жетекчилиги Нью-Йоркто жайгашкан. 6 тил: англий, араб, испан, кытай, орус жана француз тилдери расмий тили болуп саналат.

Жободо жеке адамдын кадыр-баркын жана укугун, улуттардын аз же көп экендигине карабастан тендингиге урматтоо, эларалык укуктук нормаларды жана милдеттерди сактоо каралган. БҮҮнун Уюштуруучулары АКШ, СССР, Кытай,



Бириккен Улуттар Уюмунун уюштуруу конференциясы

Улuu Британия, Франция анын туруктуу мүчөлөрү болуп саналат, алар эркин адамдардын жашоо турмушун жакшыртууну жана социалдык прогресси жактагандыктарын билдиришкен.

Жогорку органы – Коопсуздук Кенеши. БҮҮнүн Жобосуна ылайык бардык негизги маселелерди чечүүдө анын мүчөлөрү «толук бир пикирде болусу керек» деген эреже кабыл алынган. Эгерде БҮҮнүн туруктуу мүчөлөрүнүн бири кабыл алынган чечимге вето койсо (каршы болсо) чечим кабыл алынбайт. Тилекке каршы, алардын ортосундагы пикир келишпестиктер же чыр-чатактар пайда болгондо БҮҮнүн эларалык таасири кескин томондөп кеткен учурлар (мисалы, «кансыз согуш» жылдарында) болгон.

**Германиянын багынышы.** 1945-ж. февралда английлык-америкалык аскерлер Эйзенхауэр менен Монтгомеринин башкаруусу астында Батыш фронтунда жана чабуул башташты. Г. К. Жуков, И. С. Конев, К. К. Рокоссовский, А. М. Василевский, Р. Я. Малиновский, Ф. И. Толбухин ж. б. советтик колбашчылар башкарған советтик аскерлер аларды утурлап келе жатышты. 1945-ж. жазында алар Венгрияны бошотушуп, Берлинге, Прагага, Венага жана Братиславага жакындашты. 1945-ж. 25-апрелде американлык аскерлердин алдыңызы болуктөрү Торгау аймагында Эльба дарыясында советтик аскерлер менен жолугушкан. Ал эми советтик аскерлер Берлинди курчоого алыш, чабуулга өтүшкөн.

Түндүк Италияды компартиянын жана улуттук-боштондук комитеттеринин чакырыгы боюнча немис баскынчыларына жана Муссолининин марионеттик өкмөтүнө каршы куралдуу көтөрүлүш башталган. Партизандар Муссолинини жана анын жан-жокорлорун туткундал, атып салып тим болушластан, бошотулган Миландагы шаардык аянтка буттарынан асып коюшкан.

1945-ж. 30-апрелде Гитлер өзүн-өзү атып өлтүргөн. Берлиндин гарнizonу багынып берген. 1945-ж. 8-майда Берлинде советтик маршал Г. К. Жуковдун төрагалыгы астында АКШнын, Англиянын жана Франциянын окулчулуктөрүнүн катышуусу менен Германия армиясынын штабынын башчысы, фельдмаршал Вилгельм Кейтел Германиянын багынып берүүсү жөнүндө актыга кол койгон. Ошентип, Европадагы экинчи дүйнөлүк согуш аяктаган.

**Потсдам конференциясы.** 1945-ж. 17-июнда Берлиндин жанындағы Потсдамда үч дөөлөттүн башчыларынын кезектеги конференциясы ачылган. Анын катышуучулары Германияны куралсыздандыруу жана демилитаризациялоону, улутчул партияны жок кылууну, фашисттик үгүткө тыюу салууну, Германияны немистик баскынчылык-



Бириккен Улуттар  
Юмунун желеги

тан жабыр тарткан өлкөлердүн пайдасына репарация төлөтүнү, башкы кылмышкерлерди Элааралық аскер трибуналынын сотуна откоруп берүүнү чешишкен.

Конференция согушту даярдоодогу жана жүргүзүүдө немис монополияларынын жигердүү ролун эске алуу менен синдикаттардын, тресттердин, картелдердин жана башка монополиялык бирикмелердин атына жамынып келишкен «экономикалык күчтөрдүн ашыкча топтомун» жок кылууну чечти. СССР, Англия жана АКШ Германияда сез, басмасоз, дин эркиндиктерин жана профсоюздар менен демократиялык партиялардын иштөөсүн калыбына келтирүү жөнүндө билдириүү жасашкан.

Германиянын чегаралары жөнүндөгү маселени талкуулышып, конференциянын катышуучулары Польша-Германия чегарасын Одер - Нейсе дарыялары боюнча аныктоону макулдашып, Советтер Союзуна Чыгыш Пруссиянын бир болугу Кёнигсбергди (азыркы Калининград облусу) откоруп берүүнү чешишкен. Советтер Союзу Японияга каршы согушка катышарын бекемдеген.

**Япониянын багынышы жана Түштүк-Чыгыш Азия өлкөлөрүнүн бошотулушу.** 1944-ж. башынан тартып АКШнын жана Англиянын куралдуу күчтөрү Тынч океанда жана Азияда чабуул жүргүзүшкөн. «Учуп жүрүчү чептер» деп аталган американлык бомбалоочу самолёттор япон истребителдери жете албаган бийиктикте учушуп, япон шаарларын аёосуз бомбалашкан. 1944-ж. октябрда Лейте аралынын жанында (Филиппин) бардык согуштардын тарыхындагы эн ири төрт күндүк дениз салгылашы болуп, ага эки тараантан 300ден ашуун ири аскер кемелери катышкан. Бул урушта япондор камикадзелер (жанкетилер) башкарған самолётторду жана торпедолорду колдонушкан. Алар американлык кемелерди чоктурup, алар менен кошо өздөрү да жарылып өлүшкөн. Бирок, камикадзелер уруштун тағдырын өзгөртө алышпады. Американлык флот, авиация каршылашын талкалаган.

Денизде жана абада толук үстөмдүккө ээ болгон американлык аскерлер Филиппин аралдарына түшүшүп, жергиликтүү партизандардын колдоосу менен бул аймакты япондордон бошотушкан.

Англиялык аскерлер Бирмада чабуул баштashты. Аларды мурда япондук баскынчылык бийликтердин көзөмөлүндө болуп келген Бирманын армиясы көтөрүлүш чыгарып колдогон. 1945-ж. майга карата япон аскерлерин Бирмадан кууп чыгышкан.

Индокитайды жана Индонезияны кармап турууга жетишерлик күчтөрү болбогондуктан, Япония аларга эгемендүүлүк берүүнү убада кылган.

АКШ жана Улдуу Британия Японияга каршы согуш дагы көпкө созулуп кетиши мүмкүн деп эсептешип, Советтер Союзунун согушка киришин талап кылышкан. Ошол эле учурда Американын өкмөтү Японияга каршы жакында эле чыгарылган атом бомбасын колдонууга



Хиросима шаары американалык атомдук бомбалоодон кийин

даярдана баштаган. Бул курал башка бардык мамлекеттерге кысым көрсөтүүнү куралына айланышы керек эле.

1945-ж. 6-августта американалык самолёт япон шаары Хиросимага атом бомбасын таштады. Атомдук жарылуу шаардын элин кырып, азап-тозокко салган. Имараттардын 90% ы өрттөлүп, калгандары урандыга айланган. Хиросиманын 306 мин калкынын 90 мини ошол эле замат курман болушкан. Кийинчөрөк рактан, күйүктөн жана радиоактивдүү нурлануудан он миндеген адамдар каза болгон. Биринчи атом бомбасынын жарылышы менен адамзат атом дооруна кирди. Адамзат керектөөсү үчүн түгөнбөс энергиянын булагына ээ болуу менен, ошол эле учурда бүткүл жандууларды жок кылууга жөндөмдүү өтө коркунучтуу куралга да ээ болду.

1945-ж. 8-августта Советтер Союзу Японияга согуш жарыяланган. Советтик армия чабуулун Түндүк-Чыгыш Кытайда, Түндүк Кореяда, Түштүк Сахалинде жана Куриль аралдарында баштаган.

1945-ж. 9-августта американалык авиация экинчи атом бомбасын япон шаары Нагасакиге таштады. Шаар талкаланып, боз топуракка айланып калган. Америкалык эки атом бомбасынан жалпысынан алганда 100 минден ашуун адамдар курман болушкан. Дагы 400 минге жакын адам радиоактивдүү нурланууга чалдыгышты. Атомдук бомбалоо жана СССРдин согушка кириүсү Японияны жеңилгендигин мойнуна алууга аргасыз кылган. 1945-ж. 10-августта Япон өкмөтү капитуляция – толук багынып берүү жөнүндөгү сүйлөшүүлөрдү баштаган.

Япониянын жеңилгендиги жөнүндөгү кабарды угары менен, япон баскынчылары тарабынан оккупацияланган Түштүк-Чыгыш Азиянын көптөгөн өлкөлөрүндө көтөрүлүш башталган. Вьетнам, Индонезия,



Японияның багынып берүүсү жөнүндөгү актыга кол коюу

Малайя оздөрүн эгемендүү мамлекет деп жарыялашкан. Япония түзгөн оккупациялык бийлик жоюлуп, колониялык империя кулаган.

1945-ж. 2-сентябрда Токио булунунда американын «Миссури» линкорунун бортунда союздаш аскерлердин башкы командачысы американлық генерал Макартурдун төрагалыгы астында Япониянын толук багынып берүүсү жөнүндөгү актыга кол коюлган. Япониянын багынышы менен экинчи дүйнөлүк согуш аяктаган.

**Экинчи дүйнөлүк согуштун жыйынтықтары.** Экинчи дүйнөлүк согуштун мұнездүү белгилери жана натыйжалары төмөндөгүдей болду: бириңи деңе, согушка тартылған мамлекеттердин санынын көптүгү. Бул согушка 61 мамлекет, дүйнөнүн калкынын 80%ы катышкан. Согуш 40 мамлекеттин территориясында жүрүп, иш жүзүндө бардық дениздерди жана океандарды кучагына алған. Ал 2194 күнгө сезулуп, адамзат тарыхындағы ән зең кандуу, масштабдуу жана кыйратыкч согуш болгон. Андагы курман болгондордун саны азыркыга чейин такталууда. Ән көп жоготууга Кытай учуралган (35 млн), СССРден 27 млн адам курман болгон. Экинчи дүйнөлүк согуштун натыйжалары 1945-ж. кийинки дүйнөлүк тарыхтың онүгүшүнө чечүүчү таасир тийгизген.

Экинчиден, аның жүрүшүндө аскердик-техникалык билимдин бардык жетишкендиктери пайдаланылгандыгы. Бул согуш каршылашына эбегейсиз чон зиян келтире ала турган согуш техникасынын жана технологиянын согушу болгон.

Үчүнчүдөн, анда ар түрдүү коомдук-саясий түзүлүштөгү мамлекеттердин, фашисттик Германияга каршы коалиция түзүшкөн өлкөлердүн биргелешкен аракеттери ишке ашырылган.

Төртүнчүдөн, согуштун өзгөчө жана бир топ олуттуу фактору катары партизандык жана Каршылык көрсөтүү кыймылы-

нын жарапгандыгы. Бул күчтер баскынчылардын тылдагы күчүн начарлатып, душманга күч топтоо-го мүмкүнчүлүк берген эмес.

Бешинчи дең, әкинчи дүйнөлүк согуш дүйнөдөгү саясий кырдаалды, анын саясий картасын өзгөрттү. Ал коммунисттер бийликтеге келген мамлекеттердин түзүлүшүнө көмөкчү болгон.

Иш жүзүндө әкинчи дүйнөлүк согуш адамзаттын XX к. тарыхый өнүгүүсүн болгөн чекке айланды.

**Согуш кылмышкерлерин жазалоо. Нюриберг процесси.** Адамзаттын тарыхында биринчи жолу «Басып алынган олкөлөрдөгү элдерге каршы жасалган кылмыш боюнча аскер кызматкерлеринин жана улутчул партиялардын жоопкерчилеги жонундогу» 1943-ж. Гитлерге каршы коалициялык олкөлөр кабыл алган Декларацияга ылайык согуштук кылмышкерлер түздөн-түз жооп беришти. 1945-ж. ноябрдан 1946-ж. октябрغا чейин Нюрибергде эларалык аскердик трибунал – Германиянын фашисттик лидерлеринин үстүнөн сот процессин жургүздү. Трибунал күнөөлөнгөндөрдүн 12син олум жазасына, Зеону өмүр бою абакта отурууга, калгандарын ар турдуу меөнөткө абакка буюрган. 120 мин адамдын үстүнөн сот процесси жургөн. Алардын көпчүлүгү женил-желпи штрафтар менен күтүлгөн.

Нюриберг процессинде согуш кылмышкерлерине «баскынчылык согушту даярдаган, тынчтыкка каршы кутум уюштуруган жана адамзатка каршы согуштук кылмыштардын уюштуруучусу» деген күноолор коялган. Бул процесс улутчул аскердик кылмышкерлерди гана жазалоо эмес, дүйнөлүк коомчулук тарабынан фашизмди жана улутчулукту айыптоо болуп калган. Бул Европаны фашизмден тазалоо процессинин башталышы болгон.

Кичинекей Бельгия бошотулгандан кийин, баскынчылар менен кызматташкандыгы үчүн 600 минден ашуун иш ачык сотто каралып, 80 мингө жакын өкүм чыгарылган.

Францияда бир топ чечкиндүү чарагалар кабыл алынган: колла-борационисттердин (фашисттик баскынчылар менен кызматташкан адамдар) үстүнөн 120 мин өкүм чыгарылган. Алардын ичинен миңгө жакыны олум жазасына өкүм кылышынан чыгарылган. Фашисттик бийликтин башчысы Лаваль олум жазасына тартылган, Петен өмүр бою абакта отурууга буйрулган.



Согуштук кылмышкерлердин үстүнөн болгон эларалык сот – Нюриберг процесси

## Биринчи жана экинчи дүйнөлүк согуштардын негизги салыштырмалуу корсоктүчтөрү

Негизги корсоктүчтөр	Биринчи дүйнөлүк согуш	Экинчи дүйнөлүк согуш
1. Согуштуу узактыгы	4 жыл 3 ай	6 жыл
2. Катышкан өлкөлөрдүн саны	30дан ашуун	60тан ашуун
3. Согушка катышкан өлкөлөрдүн калкынын саны	1 млрддан ашуун	2 млрдга жакын
4. Согуш аракеттеринин театрнын жалпы аяты	4 млн чарчы км	22 млн чарчы км
5. Катышкан куралдуу күчтөрдүн саны	70 млион ашуун	100 млион ашуун
6. Өлтүрүлгөн жана жарадар болуп олгондердүн саны	14 млнго жакын	60 млион ашуун
7. Жарадар жана майып болгондор	20 млион ашуун	90 млион ашуун
8. Материалдык жоготуулар (млрд, АКШ долларында)	360 млрд	4000 млрд

Голландияда немистер менен кызматташкандыгы үчүн айыптоо боюнча 150 минден ашуун иш каралган.

Бирок, жазалоо иши бардык эле өлкөлөрдө ырааттуу, адилет жүргүзүлген эмес. Миндерген улутчулдар, коллаборационисттер жазадан кутулуп эле тим болбостон, өздөрүнүн административик мансабында, сот, билим берүү системаларында кызматтарында иштеп кала беришкен.

Көптөгөн согуш кылмышкерлери Латын Америкасынын өлкөлүндө жашырынып калышкан. Ошондой болсо да, Европада фашизмдин каргасасынан тазалануу процесси башталган.



### ДОКУМЕНТТИК МАТЕРИАЛ

#### Бириккен Улуттар Үюмунун Жобосунаи (1945-ж. 26-июнда кабыл алынган)

1-статья. Бириккен Улуттар Үюму темендөгү максаттарды көздөйт:

1. Эларалык тынчтыкты жана коопсуздукту колдоо, ошол максатта тынчтыкка коркунучту четке кагуу, согуш коркунучун алдыналуу жана агрессиялык актыларга, ошондой эле башка тартипсиздиктерге жол бербөө үчүн тынчтык каражаттар менен биргеликтө жигердүү чара коруп, тынчтыкты бузууга алып келүүчү талаштарыштарды эларалык укуктун жана адилеттүүлүктүн принциптеринин макулдашусунун негизинде чечүү;
2. Улуттар ортосундагы достук мамилелерди төн укуктуулуктун жана элдердин өзүн-өзү башкарнуу принциптерин сыйлоонун негизинде өнүктүрүү;
3. Эларалык экономикалык, социалдык, маданий жана гуманитардык мүнездөгү түйүндүү маселелерди эларалык кызматташуунун негизинде чечүү.



## Суроолор жана тапшырмалар.

1. Согуштуу жүрүшүндөгү түп-тамырынан бери болгон бурулуш эмнеден корүнгөн? Анын себептери эмнеде?
2. Ири дөөлөттөрдүн Тегерандагы конференциясында кандай чечимдер кабыл алынган?
3. Европадагы, Тынч океандагы жана Түндүк Африкадагы негизги согуштук театрлар жөнүндө айтып бергиле.
4. Согуштан кийинки жайгашуу келечеги Крым жана Потсдам конференцияларында кандай белгиленген?
5. Советтер Союзуун Германиянын, Япониянын жана анын союзшарынын үстүнөн болгон жеништеги чечүүчү ролу эмнеден корүнгөн?
6. Хиросима жана Нагасакидеги атомдук бомбалаолорго силердин козкарашынар кандай?
7. Эмне учүн Советтер Союзу Японияга согуш жарыялаган? Кандай деп ойлойсунар, бул кадамдан баш тартуу туура болот беле? Эмне учүн социалдык жана саясий жактан карама-каршы системадагы өлкөлөргө фашизмге каршы күрөштө кызматташ болуу зарыл болгон?
8. Экинчи дүйнөлүк согуштун негизги жыйынтыктарын жана сабактарын атагыла.
9. Башкы согуштук кылмышкерлеринин үстүнөн болгон Нюрнберг процессинин жака башка өлкөлөрдөгү улутчулдар жана коллаборационисттердин үстүнөн болгон процесстердин мааниси эмнеде?
10. Документтин негизинде БҮУнун негизги принциптерин жана максаттарын аныктагыла.

## ДҮЙНӨ ЖҰЗУ XX Қ. ЭКИНЧИ ЖАРЫМЫНДА

### § 20. XX Қ. ЭКИНЧИ ЖАРЫМЫНДАГЫ ЭЛАРАЛЫҚ МАМИЛЕЛЕР

**Экинчи дүйнөлүк согуштаң кийин дүйнө жүзүндегү күчтөрдүн жаңыча жайгаштырылышы.** Экинчи дүйнөлүк согуштун аякташы күчтөрдүн тен салмактуулугун олуттуу жана глобалдуу масштабда өзгорткөн. Европада СССР менен АҚШнын баркы жана ролу естү. Германия дүйнөлүк картадан бир кыйла мезгил бою мамлекет катары жок болду. Англия менен Франция эми континенттин тағдырын чечүүчү мамлекеттер болбой калышты. Чыгыш Европада жаны коомдук-саясий бийликтөө ээ болгон мамлекеттер пайдада болгон. Алардын өнүгүүсү советтик саясий система көрсөткөн багытта бара жатты.

Согуш аяктагандан көп өтпөй эле, жалпы душман болуп келген «уюк» баскынчы күчтөрүнө каршы күрөш, мамлекеттерди убактылуу гана бириктирип тургандыгы белгилүү болгон. Ар бир жеке өлкөдөй эле, жаныдан түзүлгөн мамлекеттердин тобунун да жеке кызыкчылыктары бар эле. Алардын бири-бирине каршы тирешүүсү адаттагы көрүнүш болуп калган.

Советтер Союзу өлкөнү дүйнөдөгү саясий жактан таасирдүү доолотко айландыруу максатына жетүү үчүн эки ача милдетти чечүүгө аракет жасаган.

Биринчи милдет – бүткүл чегарасы боюнча өзүнүн коопсуздугун камсыз кылуу жана өз чектерине жакын жерлерде СССРге кол салууга жондомдүү өлкөлөрдүн тобунун пайдада болушуна жол бербөө. Экинчи милдет – Советтер Союзу үчүн маанилүү маселелерди чечүүдө эларалык дөнгөлдө таасир көрсөтө ала турган механизмди түзүү.

Тышкы саясат жаатында СССРдин партиялык-мамлекеттик жетекчилиги уч негизги факторду пайдаланууга аракеттенген.

1) Европанын батыш жана чыгыш болуктарынүн ортосунда белүнүү сыйыгы пайдада болуп, алардын ар бири географиялык эле эмес, көбүнчө саясий түшүнүктү билдирип калган кезде күчтөрдүн тен салмактуулугу СССРдин пайдасына өзгөрүлгөн; 2) согуштандын кийинки СССРдин аскердик-саясий кубаттуулугу жана анын бүткүл дүйнөдөгү кадыр-баркы бекемделген; 3) чет өлкөлүк коммунисттик партиялар сан жагынан өсүп, алардын саясий таасири күч алган. Алар СССРди өз союздашы жана Европада социалдык-саясий реформаларды ишке ашырууда өздөрүнүн таянычы катары карашкан.

**АКШНЫН** өнүтүндө да олуттуу өзгөрүүлөр болгон. Анын аскердик жана экономикалык күч-кубаты өстү. Ал Европанын алдынкы мамлекеттери болуп келген Улуу Британия менен Франциядан алда канча жогорулады. Анткени Американын экономикасы европалык өлкөлөргө караганда согуштан азыраак зиян тарткан. Бир кезде континенттеги эн күчтүү индустримальык жана аскердик-саясий гигант болуп келген Германиянын убактылуу болсо да мамлекет катары катардан чыгышы АКШнын Европадагы таасиригин күчөшүнө өбелгө түзгөн. Мында ядролук куралды американалыктардын дүйнодо биричини болуп чыгаргандыгы да чон роль ойногон. Бул жагдайды американалыктар дүйнөнүң кайра куруу пландарын ишке ашыруунун кепили катары карашкан.

Улуу Британия экинчи дүйнөлүк согуштан начар абалда чыккан. Анын мурдагы империялык дымагы өчүп, экономикасы томондогон. Колониялардагы улуттук-боштондук кыймылдын күч альшы жана АКШга каржылык жактан көзкаранды болушу акырындык менен анын кубаттуулугун бошондоткон. Согуштан кийинки алгачкы жылдар Британия үчүн империялык чон дымагына экономикалык мүмкүнчүлүктөрү ылайык келбеген мезгил болуп калган. Ошол эле учурда был өлкөнүн башкаруучу чойрөлөрү АКШ менен «озгөчө мамилелер» түзүүгө багытталган саясатты барган сайын жигердүү жүргүзө баштаган. Анын манызы: салттуу британиялык дипломатияны жана Улуу Британиянын мүмкүнчүлүктөрүн АКШнын каржылык, аскердик жана саясий колдоосу астында пайдалануу болгон.

**Франциянын** да согуштан кийинки ээлеген багытында белгилүү өзгөчөлүктөр бар эле. Согуштун натыйжаласында был олкө Антигитлердик коалициядагы Европа мамлекеттеринин ичинен көбүрөөк жабыр тарткан. Анын үстүнө ал жерде олуттуу саясий карама-каршылыктар бар эле, анткени коммунисттер менен солчул жана ончул күчтөрдүн ортосундагы күрөш күчөгөн. Мурдатан колониялдуу олкө болгон Франция улуттук-боштондук күрөш күчөгөн колонияларынын проблемаларын да чечүүсү керек эле. Франция менен Улуу Британиянын ортосундагы атаандаштык да акырындап күч ала баштаган.

**Женип чыккан дөөлөттөрдүн ортосундагы карама-каршылыктардын күчөшү.** «Каисыз согуш». Экинчи дүйнөлүк согуштун аякташы жана анын натыйжалары дүйнөлүк саясаттын күн тартибине эларалык мамилелердин жаны системасын түзүүнү койгон. Ушул маселени чечүүгө антигитлердик коалициянын алдынкы мамлекеттери – СССР, АКШ, Англия, Франция киришишкен, аларга бир аз убакыттан кийин Кытай кошулган. Бирок, өнүгүүнүн объективидүү кырдаалы мурдагы союздаштардын ортосундагы карама-каршылыктарды курчутууга алып барган. Анткени алар дүйнөлүк майданда өздөрүнүн ээлеген абалын күчтүүгө умтулушкан. Бул өз учурунда коалициядагы өлкөлөрдүн да ар бириинин кызыкчылыктарын козго-

гон. Ошол эле учурда, экинчи дүйнөлүк согуштан кийинки мезгилге мұнәздүү өзгөчөлүк байкалды, мурдагы союздаштардын: СССР менен батыштық союздаштардын идеологиялык тирешүүсү пайда болуп, акырындық менен идеялық-саясий карама-каршылыкка айланып кеткен. Анын белгилери 1945-ж. аяғында эле күч ала баштап, 1946-ж. аяғында ачыкка чыкты. Көп етпей бол карама-каршылыкты түшүндүргөн «кансыз согуш» деп аталган термин да пайда болду.

«Кандуу согуштан» айырмаланып «кансыз согуштун» катышуучулары каршылаштарына карай ачык согуштук аракеттерди жасаған эмес. Каршы аракеттер өтө кылдат жүргүзүлген. Алардын негизгили: а) дүйнөнү аскердик-саясий блокторго бөлүү жана үгүттүк идеологиялык согуш жүргүзүү; б) эларалык уюмдардын кадыр-баркын, ошондой эле мүмкүн болгон бардык жашыруун каражаттарды каршы турган өлкөлөрдү ичинен иритип, бузуп жаруу үчүн пайдалануу; в) чет жактардагы согуш аракеттерине жигердүү катышуу; г) каршылашынын аскердик-экономикалык мүмкүнчүлүгүнө зыян келтириүү үчүн экономикалык каражаттарды колдонуу; д) жарыша куралдануу болгон.

Согуштан кийинки «кансыз согуштун» бириңчи этабындагы негизги проблема эларалык мамилелердин жана системасын батыш мамлекеттери менен СССРдин кызыкчылыктарына ылайык түзүү болгон.

Женилгендөн кийинки Германиянын аймагын төрт өлкөнүн – СССР, АКШ, Англия, Франциянын куралдуу күчтөрү эзлешкен. Тиешелүү оккупациялык зоналар түзүлүп, алардын экономикалык абалын жана башкарууну аскер администрациясы көзөмөлдөгөн.

Германиянын батышындагы жана чыгышындагы окуялардын бирдей эмес өнүгүүсү СССР, АКШ, Улуу Британия жана Франциянын герман маселесин толук чечүүгө карата мамилелеринин түрдүүлүгүнөн келип чыккан. Француздук тараап да, Британиялык тараап да Германиянын бирдиктүү мамлекет болушун каалашкан эмес, анткени алар Германиянын биригүүсү Европадагы кызыкчылыктарына олуттуу коркунуч түдүрүт деп эсептешкен. 1945–1948-ж. аралыгында СССР, АКШ, Франция жана Улуу Британиянын оқүлдөрү бир нече жолугушууларды откорушкон, бирок алардан эч кандай майнап чыккан жок. Ар бир тараап өз пайдасына чечкиси келген карама-каршылыктын улам күчөшүнүн натыйжаласында 1949-ж. майда батыш оккупациялык зоналарын бириктирип, Германия Федеративдүү Республикасы (ГФР) түзүлдү.

СССР көзөмөлдөгөн чыгыштагы оккупациялык зонада 1949-ж. октябрда Германия Демократиялык Республикасы (ГДР) түзүлген.

Дүйнөнүн башкы эки коомдук саясий системага болуныш. Мурдагы союздаштардың өзара мамилелери улам курчай берген. 1946-ж. 5-марта Черчилль Американын Фултон шаарында чыгып сүйлөп, СССР мурдагы союздаштық макулдашууларды бузуу менен Чыгыш

Европаны «темир көштө» менен болуп салды деп билдириген. «Кансыз согуш» ага чейин эле жүрүп келаткан болсо да, Черчиллдин дал ошол Фултондоргунун кийин «кансыз согуш» башталды деп эсептешет. Дүйнө ондогон жылдар бою эки лагерге болунуп, алар күчкүбаттуу ири деөлөттөр СССР менен АКШнын айланасына биригиши. Жарыша куралдануу чектен ашкан опурталдуу масштабда жүрүп, экономиканы өнүктүрүүдө олуттуу кыйроолорду жаратты.

1947-1948-жж. Чыгыш Европа өлкөлөрүндө коммунистик партиялардын бийликтөө келиши, Грециядагы партизандык кыймыл жана башка тышкы саясий окуялар АКШда коммунисттик экспансия катары каралган. Ошондон улам АКШда «тизгиндөө», коммунизмди «четке ыргытуу» доктринасы пайда болгон.

Чындыгында эле экинчи дүйнөлүк согуштан кийин Финляндиядан Албанияга чейинки мамлекеттердин бүтүндөй тилкеси Советтер Союзунун коземолундө болуп калган. СССР бул өлкөлөрдө бийликтөө озуне көзкаранды саясий күчтөрдүн келишине кызықтар эле, себеби ал бул регионду СССРге каршы майданга айландырууга жана «санитардык чек» түзүүгө жол бергиси келген эмес. Өз кезегинде батыш өлкөлөрү Чыгыш Европанын стратегиялык маанисин түшүнүп, анда өз таасириң күчтүүгө умтулушкан.

**Жарыша куралдануунуу күч алышы.** Жарыша куралдануу СССР менен АКШнын жана алардын союздаштарынын карама-каршы туршунун жана мүмкүн болуучу чыр-чатағынын маанилүү тармагы болгон. 1945-ж. 6-, 9-августта АКШ тарабынан япон шаарлары Нагасаки жана Хиросимага ташталган атом бомбасы экинчи дүйнөлүк согуштун акыркы окуясы болбой, жарыша куралдануу башталган «кансыз согуштун» башталыш актысы болгон.

СССРде да атом бомбасын чыгаруу тездик менен жүрдү. Анын биринчи сыноосу 1949-ж. еткөрүлгөн. АКШ водород бомбасын 1952-ж., СССР бир жылдан кийин сынашты. АКШда стратегиялык чабуул коюучу куралдар жасалган, СССР континенттер аралык ракеталарды чыгарган. Эки системанын согуштук өндүрүштүн ар түрдүү чөйрөлөрүндөгү атаандаштыгы согуш дүрмөттөрүнүн саны, коргонуу мүмкүнчүлүгүнүн дөнгөзлиниен ашып кеткендиги, ошол өлкөлөрдүн лидерлерине түшүнүктүү болгонго чейин уланды. Чогулуп калган бомбалар менен жер шарын эки жолу жок кылууга болор эле.

Аскердик-саясий блокторду түзүү да эки деөлөт үчүн «мелдеш» майданына айланды. Ал 1947-ж. башында «коммунисттик кысым» коркунучуна дуушар болгон Грекия менен Түркияга АКШ корсөткөн аскердик-материалдык жардамдан башталган.

Батыш Европа өлкөлөрүнө жардам корсөтүү жөнүндөгү «Маршаллдын планы» (АКШнын мамлекеттик секретарынын атынан) Европадагы капитализмдин тамырын бекемдөө максатын көздөгөн

эле. 1948–1952-жж. аралыгында АКШ тарабынан Батыш өлкөлөрүнүн экономикасын калыбына келтируү үчүн 13 млрд доллар жардам берилген.

1949-ж. Түндүк Атлантика келишими (НАТО) түзүлүп, адегенде анын максаты батыш дөөлөттөрүнүн коопсуздугун жана Германияны кайра калыбына келтирилишин камсыз кылуу деп жарыяланган. ГФР НАТОго 1955-ж. кошулду. 1955-ж. СССРдин жетекчилиги астында аскердик-саясий союз – Варшава келишими деп аталган уюм түзүлгөн.

Ошентип, эки дөөлөттүн карама-каршылыгынан эки аскердик-саясий блоктун карама-каршылыгы жарагалган. Каршылыктын логикасы дүйнөнүн ядролук согуш коркунучунун күч алышына кириптер кылган.

«Кансыз согуштун» дагы бир белгиси – дүйнөнүн белгүнүшү жана Европанын болгунүшү болгон. 1948-ж. баштап Борбордук жана Түштүк Чыгыш Европа олкөлөрүндө коммунисттик бийликтөрдин калыптанышы, 1949-ж. октябрда Кытай революциясынын жениши жана Кытай Эл Республикасынын түзүлүшү менен «дүйнөлүк социалисттик лагердин» курулушу негизинен аяктаган. Эки чон дөөлөттүн, эки саясий блоктун, эки саясий системанын каршылыгы дүйнөлүк өнүгүүнүн түйүндүү маселелерин чечүүгө тоскоолдук кылыш, ал эки полюстуу же биполярдык дүйнө деп аталган.

Эки дөөлөт түздөн-түз кагылышууга даай алышпаса да (бирашибири ядролук курал менен жок кылуу коркунучу аларды ооздуктап турган), мезгил-мезгили менен локалдык согуштук чыр-чатактарды чыгарып турушкан. Алардын ичинен негизгиси «кансыз согуш» «кандуу согушка» айланып кетиши мүмкүн болгон Корея согушу (1950 – 1953) болгон.

1950–1960-жж. тынчтык жана куралсыздандыу кыймылы. Хельсинки процесси. «Кансыз согуштун» түрдүү этаптарындағы жана ал алктағаңдаи кийинки эларалык мамилелер (1950–1990-жж.). 1950-жж. орто ченине чейин калыптанып калган эларалык мамилелердин негиздери дүйнөнүн кийинки кырк жылдагы өнүгүүсү үчүн чон мааниге ээ болгон. Ошол эле учурда бул мезгилди окумуштуу тарыхчылар шарттуу түрдө бир нече этапка белгүп карашат, себеби анын ортосунда «кансыз согуш» бирде күчөп, бирде басаңдан турган.

Эларалык мамилелердин өнүгүшүнүн биринчи этапы 1956–1969-жж. камтыйт. Ал мезгил үчүн негизги эки аскердик-саясий блоктун – Батыш менен Чыгыштын ортосунда пайда болгон кескин конфронтация (каршылашуу) мүнөздүү болгон. Эларалык маселелерди ачык чечүүдө АКШ менен СССРдин жана аларды колдогон союздаштардын кызыкчылкытарынын карама-каршылыгы; дүйнөлүк майданда эларалык мамилелердин эки жааттуу тирешүүсүн токтолтууга чакырган эларалык мамилелердин жааттуу тирешүүсүн токтолтууга чакырган эларалык кыймылдардын жаралуусу; колониялардын жою-

лүшунун толкуну Африка, Азияда өз алдынча мамлекеттердин түзүлүшүнө оболгө болуп, алардын тигил же бул аскер блокторуна ооп туруусу бул мезгилдин негизги белгилеринен болгон.

1953-ж. 5-марта 29 жылдан бери СССРди башкарып келген И. В. Сталиндин олуму Батышта Советтер Союзунун тышкы жана ички саясатынын өзгөрүшүнүн мүмкүнчүлүгү катары кабыл алынган. 1956-ж. болуп өткөн КПССтин XX съездине байланыштуу көптөгөн үмүттөр жааралган. КПСС БКнын Биринчи секретары Н. С. Хрущев бул съездде Сталиндин көрт башына сыйынуу жөнүндөгү ички жана эларалык аудитория учун күтүлбөгөн доклад менен чыгып сүйлеген.

1956-ж. башында жаны фактор: Бандунг шаарында (Индонезия) мурдагы колониялар Индонезиянын, Бирманын, Индиянын, Пакистандын жана Шри-Ланканын демилгеси менен Кошулбо кыймылы пайда болгон. Көп өтпөй алардын катарына Югославия кирип, бул жаны кыймылда көрүнкүтүү роль ойной баштаган. Иш жүзүндө Бандунг келишиминин катышуучулары карама-каршы турган эки блокко кирбекен мамлекеттердии кызыкчылыктарын коргой башташкан. Ошону менен алар эларалык майдандагы мамлекеттердин өзгөчө блогуна айланып, алар менен Батыш да, Чыгыш да эсептеше турган «үчүнчү күч» катары таанылышкан. Блоктордун өзүндө да өзгөрүүлөр болуп оттү. Алардын арасында дүйнөлүк маселелерде өз ролун күчтөүүгө умтулган айрым мамлекеттер пайда болгон. Чыгыш блогунда андай өлкөлөрдүн катарына Кытай, Албания, Румыния, Батышта Франция киргөн.

СССР менен Кытайдын ортосундагы мамиле 1950-жж. аягында начарлай баштаган. 1960-ж. башталышында кырдаал андан да тааталдашты. 1969-ж. марта Кытай Даманск аралына басып кирип, СССР менен куралдуу кагылышшуу болгон.

Идеялык келишпестик катары башталган СССР менен КЭРдин ортосундагы мамилелердин курчушунун чыныгы себеби Кытайдын партиялык-мамлекеттик жетекчилиги социалисттик лагерде, т. а. Чыгыш блокто СССР менен тентайлашууга умтулганында болгон. Пекин эки ири дөөлөт – СССР менен АКШны империалисттик ниеттерди көздөгөн саясат жүргүзүшөт деп күнөөлөгөн. Кытайды Албания толук жактап, кайсы бир деңгээлде Румыния колдогон. Албания Варшава келишимине жана социалисттик лагердеги өлкөлөрдүн чарбалык-экономикалык уому – Экономикалык Өзара жардамдаштуу көнешине катышуудан баш тарткан.

Батыш блогунда да Европада маанилүү роль ойногон Франция өзүнүн көзкарандысыз өнүтүн бекемдеөгө аракеттенген. Бул этапта Париж өзүнүн НАТОго аскердик катышуусун кескин чектеп, бул уюм менен саясий байланышын гана сактап турган.

Өз кезегинде колониялык козкарандылыктан бошонуп, Сүэц каналын мамлекеттештирген Египетке да, Батыш блогу түздөн-түз аскердик күч колдонуп кийлигишкен. 1956-ж. октябрдын аягында Израиль Египетке кол салды. Көп отпөй, Франция менен Англия да агрессиянын катышуучулары болуп калышты. Баскынчыларга карата күч колдонуу жөнүндөгү советтик билдириүү гана согуш аракеттеги токtotкон.

1956-1969-жж. АКШ менен СССРдин ортосунда согуштук чырчатаактын ето коркунучтуу белгилери байкалыш, бул процесс 1962-ж. октябрдагы Кариб кризиси учурunda озүнүн кыл чокусуна жеткен.

АКШнын чегарасына жакын коммунисттик мамлекеттин (Куба) пайда болуу фактысы, ошондой эле революциялык Кубанын бүткүл Латын Америкасына көрсөтүп жаткан революциялык үлгүсү Вашингтондун кооптонуусун пайда кылган. 1961-ж. жазында американлык атайын кызматтардын жардамы менен аралга Кубанын жаны бийлигине карши десант түшүрүү уюштурулган. Бирок алардын Фидель Кастронун өкмөтүн кулаттуу аракети ордунан чыккан жок.

Андан көп отпөй, СССР менен Кубанын ортосунда Куба аймагына советтик ракеталарды жайгаштыруу жөнүндө келишим түзүлгөн эле. Жашыруун кырдаалда аралга советтик ракеталык куралдар жеткирилген. Бул жөнүндө АКШга тез эле белгилүү болгон. Жакын аралыктан кол салуу коркунучунда калгандыктан, президент Жон Кеннеди аралды блокадага алуу жөнүндө жарыялап, ал жакка асер-дениз күчтөрүнүн чон тобун жөнөткөн. Аларды утурлап Кубага советтик флот жиберилген. Абал согуштук нүкка оп баратты.



Н. С. Хрущев жана Ж. Кеннеди

Н. С. Хрущев менен Жон Кеннединин дипломаттар жана атаянын кызматтардын өкүлдөрү аркылуу тез арадагы шашыльш көнешмелердин, консенсуска келүүлөрүнүн натыйжасында гана үчүнчү дүйнөлүк согуш коркунучу жоюлган. Советтик ракеталар Кубадан, американлык ракеталар Түркиядан чыгарылган.

Бул мезгилдеги эларалык мамилелердин экинчи этабы 1970-1977-жж. камтыйт. Тарыхка ал «детант» (французча - «чыналуунун басандашы») деген ат менен кирди. Анын негизги мазмуну - НАТО менен Варшава Келишиминин ортосундагы аскердик-стратегиялык төң салмактуулукка жетишүүнүн негизинде эларалык тирешүүнүн басандашы болуп саналат. Эки тарап төң каршылаш эки блоктун катышуучуларынын ор-

тосунда кенири эларалық келишимдерди түзүүгө жана жалпы эларалык коопсуздукту сактоого кепилдик беришкен.

1970-жж. аралығында Советтер Союзу менен АКШның ортосунда 23тен ашуун макулдашуулар жана келишимдер түзүлп, алардын көпчүлгүндө куралданууну чектөө маселелери карапланган эле. Алардын башкылары: СССР менен АКШның ортосундагы ядролук согуш коркунучун азайтуу жөнүндө макулдашуу (1971-ж.), Ракетага каршы коргонуу системасын чектөө жөнүндө келишим (1972-ж.), ядролук согушту болтурбай коюу жөнүндө келишим (1973-ж.), ядролук куралдарды жер астында сыйноону чектөө жөнүндө келишимдердин комплекси жана стратегиялык кол салуучу куралдарды чектөө жөнүндөгү келишим (ОСВ-2, 1979-ж.) болгон. Варшава Келишиминин өлкөлору менен НАТО мамлекеттеринин ортосунда түзүлгөн келишимдер андан да кененирээк багыттарды камтыган. Алардын ичинен борбордук орунду Европадагы коопсуздук жана кызматташтык боюнча кенешме (ЕККК) зэледи.

1973-ж. июлдан 1975-ж. августка чейинки жыйындар Хельсинкиде (Финляндия) жана Женевада (Швейцария) откан. Алардын ишине европалык 33 өлкөнүн, ошондой эле АКШ менен Канаданың өкүлдөрү катышышкан. Көптөгөн жыйындардын жана көнешмелердин жүрүшүндө иштелип чыккан документ – *Европадагы коопсуздук жана кызматташтык боюнча Жыйынтыктоочу акт* (*Хельсинки процесси*) 1975-ж. 1-августта кабыл алынган. Ушул документке ылайык, мамлекеттердин ортосундагы жаны мамилелердин негизи түзүлдү. Макулдашууда тендик принциптерин сактоо, күч колдонуудан баштартуу, чегаралардын бузулбастыгы, территориялардын бүтүндүгүнүн сакталышы, талаш-тартыштарды тынчтык жолу менен жөнгө салуу, ички иштерге кийлигишпөө, адам укугун сактоо, элдердин өз тагдырын өздөрү чечүү укуктарын, эларалык укуктардын нормаларын сыйлоо карапланган. Иш жүзүндө Хельсинки актысы БУУнун Жобосунун идеяларын тактаган.

Кол коюлган келишимдер жана макулдашуулар карама-каршы турган блоктордун тирешүүсүн олуттуу түрдө басандатты. Бирок, карама-каршылыктарды толугу менен жок кыла албады. Ал алардын коомдук-саясий системаларынын жана кызыкчылыктарынын ар түрдүүлүгү менен шартталган. Ошондон улам, кайрадан эларалык тирешүү күч алган.

Эларалык мамилелердеги онүгүүнүн учунчү этапы (1970-жж. баштап – 1980-жж. аягына чейин) СССР менен АКШның тирешүүсүнүн жаны алкагына туш келди. Анын жүрүшүндө «кансыз согушка» мүнөздүү болгон бардык көрүнүштөр ачыкка чыкты. Тараптардын ар бири дүйнөдө болуп жаткан окуяларды өзүнүн аскердик-саясий коопсуздугуна коркунуч катары карап жатышты. Жакынкы Чыгышта

Израиль менен араб мамлекеттеринин ортосундагы касташуу, Азия, Африка, жана Латын Америкасынын өлкөлөрүндөгү коомдук саясий озгоруулар Вашингтон менен Москванин көңүлүнүн борборунда болуп турду. Айрым учурларда, мисалы, 1979-ж. Афганстанда жана 1980-ж. Латын Америкасында, СССР менен АКШ окуялардын жүрүшүнө түздөн-түз кийилишишкен. Алардын аракеттериндеги башкы максат каршы турган тараптын күч алуусуна жол бербөө болгон.

**1985-ж. кийинки эларалык мамилелердеги жаңыча саясий ой жүгүрттүү.** Советтик-америкалык мамилелердеги өзгөрүүлөр 1985-ж. ССРДе КПСС БКнын Генералдык секретары М. С. Горбачевдин бийликтө келиши жана анын «Кайра куруу» деп аталган саясий багытынан башталган. Өзгөрүүлөр чыгыш европалык өлкөлөрдү да кучагына алган. Алардагы коммунисттик бийликтөр олуттуу кризиске дуушар болушкан. 1988-1991-жж. аралыгында Чыгыш Европадагы коммунисттик бийликтөр жоюлган. 1991-ж. декабрда Советтер Союзу өз жашоосун токтотту. Ошентип, «кансыз согуш» да аяктап, эларалык мамилелер системасы олуттуу өзгөрүүлөргө түш болду. Дүйнөлүк картада Советтер Союзунун ордунан мурдагы союздук республикалардын эгемендүү Көзкарандысыз Мамлекеттеринин Шериктештиги (КМШ) пайда болду. СССРдин мурдагы чыгыш европалык өлкөлөрдөгү союздаштары Европадагы мамлекеттер аралык түзүлүштерге жана НАТОго карай багыт алысты.

**БҮҮнүн эларалык мамилелердеги ролу.** 70-90-жж. аралыгында БҮҮнүн эларалык маселелердеги ролу олуттуу жогорулады. БҮҮнүн курамына колониялык үстөмдүктөн бошогон мамлекеттердин кошулуусу менен күчтөрдүн жайгашуусу өзгөргөн. БҮҮнүн Жобосу күчүнө кирген учурда 51 мамлекет мүчө болсо, азыркы учурда 200ден ашун мүчесү бар. БҮҮнүн Генералдык Ассамблеясы биримдиктин жалипы иш-аракеттерин аныктайт. Анын сессияларында куралсыздануу, эларалык мамилелерди демократиялаштыруу, тынчтыкты сактоо, апартеидге каршы күрөшүү маселелери негизги орунду ээледи. Эларалык кырдаал курчуган 80-жж. биринчи жарымында БҮҮнүн Ассамблеяларында конфронтацияны (каршылашууну) айыптаган бир нече чечимдер кабыл алынган. 1984-ж. декабрда жарыша куралданууну космосто колдонбоо, космос мейкиндигин тынчтык максатта гана пайдалануу жөнүндө резолюцияларды кабыл алыш, региондук чырчатактарды чечүүгө чон салым кошкон. Анын бир нече чечимдери экологиялык кырсыктардан сактап калууга багытталган. БҮҮнүн Коопсуздук Көнеши дүйнөдө тынчтыкты жана коопсуздукту сактоо боюнча өзгөчө жоопкерчилики аркалайт. Коопсуздук Көнеши тынчтыкка коркунуч туулса аскердик санкция колдонууга укуктуу. Эларалык сот мамлекеттер ортосундагы талаш маселелерди чечет. Ал ошондой эле лидерлердин адамзатка каршы жасаган кылмыштары учун жеке жоопкерчилигин карайт. БҮҮнүн Экономикалык жана социалдык

*кенеши* (ЭКОСОС) адамдардын укугун камсыздоо жана өнүгүү проблемалары боюнча сунуштарды иштеп чыгат. Ошондой эле ЭКОСОС менен Качкындар маселеси боюнча Жогорку комиссариаттын Башкармалыгы, БҮҮнүн Балдар фонду, БҮҮнүн Өнүктүрүү программасы (БҮҮӨП) биргеликте иштешет. Эларалык кызматташтыкты өнүктүрүүгө Соода жана өнүгүү конференциясы (ЮНЕТАД) деп аталган БҮҮнүн структурасы жигердүү иш алыш барууда.

БҮҮнүн калкасында билим, маданият, саламаттыкты сактоо, азық-түлүк менен камсыздоо маселелерине байланышкан бир нече уюмдар ишмердигин кенетиши. Эларалык валюта фонду, Эларалык Реконструкциялоо жана өнүктүрүү банкы, *Билим, илим жана маданият багытындагы (ЮНЕСКО)* уюмдар иш алыш барат. БҮҮ уюшулганда адамзат тарыхында жаны барак ачылып, дүйнөлүк биримдиктин, кызматташуунун алгачкы бүчүрү пайда болду деген үмүт болгон. Тилекке каршы анын негизги мучолөрү кайсы бир маселени чечүүде бирдиктүү макулдукка келе албаса, БҮҮ эч бир проблеманы чече албай тургандыгы 1999-ж. НАТОнун согуштук күчтөрү БҮҮнүн санкциясызыз Югославиянын Косово облустундагы чыр-чатактарга кийлигишкенде дайын болду.

Ошентип, СССРдин кулашы жана коммунизмдин коомдук-саясий система катары жоюлушу; Германиянын биригиши; АКШнын дүйнөдөгү эң ири доөлөт деген статусун сактап калышы; КЭРдин тышкы саясаттагы жигердүүлүгү; Пакистан менен Индиянын өздөрүнүн ядролук куралын чыгарышы; Чыгыш Европадагы көп улуттуу мамлекеттердин ыдырашы (Югославия, Чехословакия) – «кансыз согуш» бүткөндөн кийинки жылдарда болуп откөн негизги окуяларга айланды.

**Эларалык террор менен күрөшүү.** XX к. 60-жж. баштап планеталык денгээлдеги коркунуч – эларалык терроризм пайда болду. Террор – саясий душмандарга эн эле оор мыкаачылыкты колдонуу менен олтүрүүгө чейин барган саясий коркутуунун бир түрү. Террор жана терроризм мурда жалпы мааниге ээ болгон. Учурда эки башка мазмунду түшүндүрөт. Террор – бул мамлекет тарабынан өзүнүн күч структураларына таянып жүргүзүлген саясий репрессия. Терроризм – оппозициялык тайпалар тарабынан ишке ашкан зомбулук. Террордун куралы – репрессия, ал эми терроризмдин куралы – террордук



БҮҮнүн Нью-Йорктогу штаб-квартирасы

акт (окуя, аракет). «Терроризм» термини дайыма саясий чайкоочулуктун куралы катары пайдаланылган. Улуу Ата Мекендик согуштун жылдарында немистик фашисттер советтик партизандарды «бандиттер», «террорчулар» деп аташкан. Тоталитардык бийлик үстөмдүк кылган олкөлөрдө оппозицияның өкүлдерүн, кәэде эл укугун талашкан профсоюз ишмерлерин да террорчулар деп аташат. Бирок тоталитардык система үстөмдүк кылган олкөлөрдө оппозиция түп-тамырынан бери жок кылышат. Ага СССР, Ирак, Ливия ж. б. тарыхы мисал.

Азыркы учурда адамзатка эларалык терроризм чон коркунуч туудурууда. Барымтага алуу, автоунааларды, самолетторду жардыруу, мектептерге, ооруканаларга, элчиликтерге кол салуу, адам уурдоолорду уюштуруу күч алды. 1996–2000-жж. аралыгында эларалык террорчулуктун курмандыгы болгондордун саны 5000ге жеткен. 2001-ж. 11-сентябрда АКШда эн чон террордук акт болду. Болжолдуу эсепке Караганда, курман болгондордун саны 50 мин адам болгон. Дүйнөлүк коомчулук террорчулуктун бардык түрүнө карши биргелешип күрөшүүдө. 2005-ж. июнде Москвада өткөн дүйнөнүн 30 олкосунон аалымдар, саясатчылар, дин өкүлдөрү катышкан «Террордон планеталык этиканы көздөй: дүйнө жака диндер» деп аталган эларалык форумда терроризмге карши биргелешип күрөшүүнүн жолдору талкууланды.

**Таблица түзгүлө. «Согуш аяктагандан кийинки дүйнөнүн башкы олкөлөрүнүн тышкы саясий кызыкчылыктары»:**

Олко	Тышкы саясаттагы негизги милдеттери	Милдеттерди чечүүгө комек болгон ички жана тышкы шарттар
------	-------------------------------------	--

- Пайда болгон карама-каршылыктардын согуштук-экономикалык, социалдык-саясий жана идеологиялык негиздери жөнүндө жыныстык чыгаргыла.
- Борбордук жана Чыгыш Европа олкөлөрүнүн «социалисттик тандоосу жөнүндө» бир нече көзкарапштар бар. Алар томонкүлөр: биринчиси, экинчи дүйнөлүк согуш аяктагандан кийин социализм ССРДин таасир этүү чөйрөсүне кирген олкөлөргө экспорттоду; экинчиси, Борбордук жана Чыгыш Европа олкөлөрүндө коомду социалисттик негизде кайра курууга бардык өбөлгөлөр бар эле, элдер өзү каалаган багытын тандап алысты. Силер кайсы көзкарапша кошуласына? Өз позициярды далилдегиле.
- Согуштун тарыхтагы ролу жөнүндө түрдүү көзкарапштар бар. Айрымдар согуш – бул, бышып жетилген каршылыктарды чечүүгө мүмкүндүк түзүүчү каражат деп эсептешсе; башкалар согуш мамлекеттин күчтүүлүгүн көрсөтүүгө жана түрдүү кызыкчылыктарды күчтүүлөрдүн пайдасына кайра бөлүштүрүүгө мүмкүнчүлүк берет

деп ырасташат; ал эми үчүнчүлөрү согуш тарыхый өнүгүү процес-син тездетет, т. а. кандай болгондо да согуш прогрессивдүү көрүнүш деп айтышат. Силер ушул идеяларга кошуласынарбы?

4. Бириңчи дүйнөлүк жана экинчи согуштардын тарыхтын онүгүшүнө тийгизген таасирин жана озгочолугун салыштырылыла. Берилген жооптон улам, дүйнөлүк үчүнчү согуштун тутанышына алып келген окуяларды божомолдоого болобу?



## ДОКУМЕНТТИК МАТЕРИАЛДАР

1946-ж. 5-мартта Фултон шаарында (АКШ)

У. Черчиллдин сүйлөгөн сөзү

Балтикадагы Штеттинден тартып Адриатиканын Триестасына чейинки континентке «темир көшөгө» түшүрүлдү. Бул чекте Борбордук жана Чыгыш Европанын байыркы мамлекеттеринин казынасы сакталган эле. Берлин, Прага, Вена, Будапешт, Белград, Бухарест, София – ушул атактуу шаарлар жана алардын калкы советтик таасир этүү чөйрөсүндө бул же тигил формада советтик таасирге гана эмес, белгилүү денгээлде кенип бараткан Москванын козомолюно баш ийип калды. Коммунизм түйүлдүк абалында болгон АКШ менен Британиянын Улуттук ынтымактاشтыгын кошпогондо компартиялар... христиандык цивилизацияга коркунучту жана тынчсызданууну туудурууда... күчтөрдүн төн салмактуулугу жөнүндөгү биздин эски доктринабыз учурда күчүн жоготту...

Эгерде англ ис тилинде сүйлөгөн улуттардын Ынтымакташтыгынын калкына АКШны кошсок жана мындай кызматташтык денизде, абада, илим менен өнержай тармагында болушун эске алсак, анда күчтөрдүн катышында эч кандай тенселүү жана коркунуч болбайт.

## ? Суроолор жана тапшырмалар

1. Экинчи дүйнөлүк согуш аяктагандан кийинки дүйнөдөгү башкы олколордун тышкы саясаттагы кызыкчылыктары жонундо айтып бергиле.
2. Эмне учүн Германия эки мамлекетке бөлүнүп калган?
3. Карама-каршылык кырдаалынын согуштук-экономикалык, социалдык-саясий жана идеологиялык негиздери жөнүндө жыйынтык чыгарыла.
4. «Кансыз согуштун» себептери жана манызы эмнеде? Берилген документтеги У. Черчиллдин сүйлөгөн сөзүн талкуулагыла. Ал «кансыз согуштун» башталышынын себебин кандай түшүндүргөн?
5. Эки дәөлөттү – СССРди жана АКШни кандай карама-каршылыктар болуп турган?
6. Экинчи дүйнөлүк согуштан кийин кандай саясий блоктор пайда болду?

7. Эз көзкарашынарды айткылачы, эмне үчүн тирешүү ар бир жолу ето курчуган учурда да «кансыз согуш» «кандуу согушка» айланып кеткен жок?
8. Бандунг, Хельсинки, Женева – бул географиялык атальштар кандай тарыхый окуялар менен байланышкан?
9. Силердин оюнар боюнча «кансыз согушта» кайсы өлкө женип чыкты? Силердин көзкарашынарда ушундай суроо коюу туурабы? Жообунарды аргументтештирги.
10. Эларалык маселелерди чечүүдө БҮУнун ролун көрсөткүлө.
11. 1990-жыл, эларалык негизги окуяларды санап чыктыла. Биполярдык дүйнөдө кандай өзгөрүүлөр болуп өттү?
12. Эмне үчүн терроризм проблемасын биротоло чечүү кыйынга туруда? Силер аны тез жана натыйжалуу чечүүнүн кандай жолун сунуш кылат элнер?

## § 21. Советтик Социалисттик Республикалар Союзу (СССР)

**СССРдин экономикасынын согуштан кийинки мезгилдеги абалы.** Согуш СССРди эбегейсиз адам курмандыгына жана материалдык жоготууларга дуушар кылды. Ал дәэрлик 27 млн адамдын өмүрүн алыш кетти. 1710 шаар жана шаарчалар талкаланып, 70 мин айылкыштактар жок кылышкан, 31850 завод жана фабрика, 1135 шахта, 65 мин км узундуктагы темиржолдор жардырылган жана иштен чыгарылган. Эгин талаалары 36,8 млн га аянтка кыскарган. Өлкө озүнүн улуттук байлыгынын үчтөн бир белгүнен ажыраган. Калктын саны 34,4 مليго азайып, 1945-ж. аягында 162,4 млн адамды түзгөн. Жумушчу күчүнүн кыскарыши, 2,6 млн адамдын майыпка айланышы, толук кандуу жашоо-турмуштун жана тамактын жоктугы согушка чейинки мезгилге салыштырганда эмгек өндүрүмдүүлүгүнүн томондоосуно алыш келген.

Өлкөнүн чарбасын калыбына келтирүү үчүн аракеттер 1943-ж. башталып, «Немистик басып алуудан бошотулган аймактардагы чарбаларды калыбына келтирүү боюнча кечикирилгис чаралар жөнүндө» партиялык-өкмөттүк атайдын токтом кабыл алышкан. Советтик адамдардын эн зор аракетинин натыйжасында согуштун аягында өнөржай өндүрүшүн калыбына келтирүү 1940-ж. дөңгөлүнен караганда үч эссе-ге оскон. 1944-ж. бошотулган райондор жалпы мамлекеттик эгин даярдоонун жарымынан кобуи, малдын төрттөн бирин, сүт азыкташынын үчтөн бирине жакынын берген.

Бирок калыбына келтирүү негизги милдет катары экинчи дүйнөлүк согуштан кийин гана коюлган.

**Өлкөнүп коомдук турмушущагы карама-каршылыктар.** 1945-ж. августта Мамлекеттик пландаштыруу комитетине (терагасы Н. А. Вознесенский) төртүнчү беш жылдыктын долбоорун даярдап

чыгуу тапшырылды. Аны талкуулоо учурунда экономиканы башкаруудагы жана колхоздорду кайра түзүүдөгү кысымды бир топ женилдетүү жөнүндө сунуштар айтылган.

Ошондой эле бирөөнүн эмгегин озун ыйгарып албаган, өз эмгегине негизделген дыйкандардын жана колонорчулордун майда жеке менчигине уруксат берүү караплан. Экономикалык турмуштагы борбордоштурууну жооп, региондорго чон укуктарды берүү жонундогу сунуштар айтылган. Колхоздордон натыйжа чыкпагандыктан, аларды жоюу керектиги жөнүндө да пикирлер ортого салынган. Бул багытта эки себеп: биринчилен, согуш жылдарында мамлекеттик кысымды басандаттуу он натыйжа бергендиги; экинчилен, экономиканын кайра жарапалусу үчүн жеке секторду жандандыруу женил оноржайдын өнүгүүсүнө шарт түзө тургандыгы көрсөтүлгөн.

Бирок бул талаш-тартыштарда социализмди курууну аяктап, коммунизмди курууну баштоо жөнүндөгү Сталиндик көзкарашы женин чыкты. Бул согушка чейинки экономиканы пландоодогу катуу борбордоштурууга жана 1930-жж. калыптанган экономикалык тармактар ортосундагы карама-каршылыктарга жана шайкеш келбөөчүлүктөргө кайра кайрылуу дегендикке жаткан.

**Тоталитардык бийликтин бекемделиши.** Экинчи дүйнөлүк согуш аяктагандан кийин дароо эле, 1945-ж. сентябрда өзгөчө кырдаал алынып ташталган жана Мамлекеттик Коргоо Комитети жоюлган. 1946-ж. Эл Комиссарлар Совети Министрлер Совети болуп кайра түзүлгөн.

1952-ж. октябрда БКП(б)нин XIX съезди болуп, анда партияны КПСС (Советтер Союзунун Коммунисттик партиясы) деп атоо жөнүндө чечим кабыл алынган. 1949-ж. профсоюздардын жана комсомолдун съезддери болуп откен. Алардын артынан партиялык, профсоюздук жана комсомолдук чогулуштардын кайра шайлоолору болуп, бул уюмдардын жетекчиликтери жаныланган.

Бирок ушул эле жылдарда өлкөдө саясий бийлик катаалдан, саясий жазалардын жаны толкуну башталган.

ГУЛАГ (Лагерлердин башкы башкармалыгы), ИИЭК (ички иштер эл комиссариаты) системасы озунун туу чокусуна дал ошол согуштан кийинки жылдарда жетти, анткени 1930-жж. ортосунан бери түрмөлөрдө отурган «эл душмандарына» млиодгон жанылары кошулган эле. Эн алгачкы соккуга фашисттик туткундан бошотулгандан кийин лагерлерге жонотулгөн аскер туткундары кабылышты. Балтика буюндагы республикалардан, Батыш Украинадан жана Батыш Белоруссиядан «жат элементтер» түрмөлөргө жонотулгөн.

1948-ж. «советке каршы аракеттер үчүн» камалгандарга колдонгон «атайын тартиптеги» лагерлер курулган. Бир катар лагерлердеги өздөрүнүн абалына чыдабаган саясий камактагылар көтерүлүшкө чыгышкан. Алардын эн белгилүүлөрү Печорада (1948), Сале-

хардда (1950), Кингирада (1952), Экибастузда (1952), Воркутада (1953) жана Норильске (1953) болгон.

Согуштан кийин саясий қылмышкерлердин санын катардагы көптөгөн карапайым адамдар толуктаган. Мисалы, 1948-ж. 2-июнундагы ССРР Жогорку Советинин буйругу менен жергиликтүү бийликке «айыл чарбасындагы эмгектен караниеттик менен баш тарткандарды» алыссы райондорго көчүрүп жиберүүгө укук берилген.

Аскер адамдарынын согуш учурундагы кадыр-баркынын жого-рулашинаң корккон И. В. Сталин маршал Г. К. Жуковдун қызматташтары, авиация маршалы А. А. Новиковду, генералдар П. Н. Понеделинди, Н. К. Кирилловду камоого санкция берген. Ал эми Жуковдун өзүнө «Сталинге урмат-сый көрсөтпөгөн» деген айып коюлган.

Репрессия борбордук бийликке көзкаранды болууну каалабаган партиялык қызматкерлерге да жетти. 1948-ж. Ленинградда жетекчи қызматтардагы көптөгөн партиялык-мамлекеттик ишмерлер камакка алынган. «Ленинград иши» боюнча камалгандардын жалпы саны 2 минге жакын болгон. Көп отпой алардын ичинен 200 сотко берилип атылган, алар: Министрлер Советинин төрагасы М. Родионов, ССРР Мамлекеттик пландоо комитетинин төрагасы Н. Вознесенский, БКП(б) БКнын секретары А. Кузнецов эле.

Жогорку «жетекчиликти туура эмес дарылагандыктан, бир нече көрүнүктүү ишмерлер олғон» деп жарыялаган «врачтардын иши» жасалма даярдалган ақыркы процесс болгон (1953). 1948–1953-ж.ж. бардыгы болуп репрессиянын курмандыгына 6,5 млн адам тартылган деп эсептелинет.

И. В. Сталиндин өлүмү жана бийлик үчүн күрөш. Саясий жетекчиликте өзгөрүүлөр. 1953-ж. 5-марта Сталиндин каза болушу менен өлкөнүн турмушунда бүтүндөй бир доор аяктады. Жолбашчынын мураскорлорунун арасында бийлик үчүн күрөш токтобой, 1958-ж. жазына чейин созулуп бир нече этапта өттү.

Анын бириңчисинде (1953-ж. март – июнь) өлкөнү башкарууда чечүүчү орунду ээлеген Министрлер Советинин жана төрагасы Г. Маленков, Ички иштер министрлигинин башчылыгына дайындалган Л. Берия эзлешти. Ушул қысқа мөөнөттүү аралыгында Сталиндин көрт башына сыйынууну айыптаган бириңчи оноктүк башталган.

Партиялык аппарат бийлигин сактап калууга эле эмес, коомдогу озүнүн үстөмдүк абалын да сактап калууга жан талашкан. Жаны жетекчиликте КПСС БКнын Бириңчи секретары қызматында турган Н. С. Хрущев Берияны бийликтен четтетүү максатындагы кутумдун башында турган. 1953-ж. 26-июндагы Министрлер Советинин кенешмесинде Берия камакка алынып, «коммунисттик партиянын жана совет элинин душманы» катары атылган.

Бериянын кулашынан баарынан да Н. Хрущев уткан. 1953-ж. июлдагы КПСС БКнын Пленумунун «мамлекеттик аппаратта жана

партиянын бардык звенолорунда партиялык жетекчиликти бекемдөө зарыл» деген түздөн-түз корсомасын ал эптүүлүк менен пайдаланган.

1953-ж. жайынан 1955-ж. февралына чейин бийликтүү үчүн күрөштүн экинчи этабы башталып, бийликтүү башына Г. Маленков менен Н. С. Хрущев келген. 1954-ж. декабрда Н.С. Хрущевдун демилгеси менен Мамлекеттик Коопсуздуу Министрлигинин эн жогорку жетекчилеринин үстүнөн кайрадан процесс уюштурулду. Ошондо Маленков аны уюштуруучулардын бири катары айыпталып, 1955-ж. февралда оқмот башчысы кызматынан алынган (анын ордун Н. Булганин ээледи).

Үчүнчү этапта (1955-ж. февралдан 1958-ж. марта чейин) Хрущевгө бийликтүү үчүн күрөштө Маленков, Молотов, Каганович ж. б. башында турган «бириккен оппозицияга» каршы күрөшүүгө туура келген.

1957-ж. Берия, андан кийин Коргоо министри, маршал Г. К. Жуков кызматынан бошотулган. 1958-ж. марта оқмottүн жаны курамы түзүлүп жатканда оппозицияны колдогон деген айып менен оқмот башчысы Н. Булганин иштен алынган. Министрлер Советинин торагасы болуп Хрущев шайланды, ошол эле учурда ал КПСС Борбордук Комитетинин Бирикчи секретары кызматын да сактап калды. Бул бийликтүү үчүн болгон күрөштөгү анын жениши жана жетекчиликтеги ишти коллегиялуулук менен чечүүдөн баш тартуу, сталиндик жеке башкаруучулукка кайтуу дегендикке жаткан. ✓

**Маленковдун экономикалык багыты.** 1950-жж. башында өлкөнүн экономикасында бир топ олуттуу маселелер келип чыккан. Сталин каза болгондун кийин жетекчиликте экономикалык талаштарыштар күч алды. 1953-ж. августта экономикалык кайра куруулар боюнча жеке программысы менен Г. Маленков чыкты. Ал индустриялаштыруунун жүрүшүндө оор өнөржайы менен женил өнөржайынын ортосундагы төн салмактуулук радикалдуу озгорду, жумушчулардын 70% оор өнөржайында иштейт, анын продукциясындагы өндүрүүш каражатынын үлүшү да 70% га жетти деп билдирген. Ошондуктан ал женил жана тамак-аш оноржайы менен айыл чарбасын өңүктүрүүгө көбүрөөк конүл буруу керек деген сунуш киргизген.

Айыл чарба тармагында негизги милдет колхозчулардын жеке кызыкчылыктарына эркиндик берүү керек деп эсептеген. Ал үчүн колхозчулардын мамлекетке тапшыруучу салыктарын олчомдерүн төмөндөтүп, ар бир түтүндөн алынчу акча салыктарын эки эсеге кыс-картып, мурунку жылдары төлөй албай калган айыл чарба салыктарын толук кечүүнү сунуштаган. Бирок Маленковду кызматтан кетиришкенден кийин ал сунуш кылган реформаларды токтотушкан.

**Хрущевдун айыл чарба саясаты.** Партиялык мамлекеттик жетекчиликтин бирдиктүү саясий багытында Хрущевдун карманган

жолу Маленковдун идеяларынан айырмаланган. Ал айыл чарбасын көтөрүү үчүн колхоз товарларына болгон мамлекеттик сатып алуу баасын көтөрүүнү, Казакстанда жана Сибирдеги дың жерлердин эсебинен айдоо аянтарын тезинен көнөйтүүнү сунуш кылган.

1954-ж. дың жерлерди өздөштурүү башталган. Борбордук Комитеттин чечими менен ал жакка 30 минден ашуппариялык кызматкерлер жана 120 мин айыл чарба адистери жонотулгөн. Алгачки беш жылдыкта совет адамдарынын эмгектик каармандыгына байланыштуу 42 млн гектар дың жерлер өздөштурүлгөн.

Ошону менен бирге айыл чарба продукцияларын сатып алуу баасы көтөрүлгөн, колхоздордун өткөн жылдардагы карыздары кечирилген, айылдардын социалдык онугүүсүнө болунгон мамлекеттик каржакат бир нече эсө көбөйтгөн.

Колхоздор өздөрүнүн жергиликтүү өзгөчөлүктөрүн эске алуу менен жобосуна өзгортүү киргизүүгө укук алышкан. Бириңчи жолу колхозчуларга пенсия киргизилип, паспорт бериле баштаган.

Ушул чарапардын баары айыл чарбасын көтөрүүгө обөлгө түзгөн. 1953-1958-жж. айыл чарба продукцияларынын өсүшү мурдагы беш жылдыктарга сальштырганда 34% ды түздү. Мындай темптери онугүүнү айыл жери жаны экономикалык саясаттан бери биле элек эле.

Бирок бул ийгиликтер Хрущевдун жана партиялых жетекчилердин буйрукчул-административдик чечимдерге ишеничин арттырыган. Дыйкандардын тез арада ирденүүсү, кулактарга «айлануу» коркунучун пайдалы деп чочулашкан. 1950-жж. аягынан тартып экономикалык стимулдар буйрукчул кысымга алына баштаган. 1959-ж. машина-тракторлук станцияларды (МТС) кайра түзүү башталган, ето жогорулатылган баада тракторлорду сатып алууга колхоздорду мажбурулашкан. Айыл чарбасына мурдагы жылдарда жумшаган чыгымын Мамлекет бир жылдын ичинде ушундай жол менен кайтарып алган. Натыйжада, МТСте иштеп жаткан механизатор кадрлар кете башташкан. Алардын көпчүлүгү колхоздорго жумушка ороношкондун ордуна райондун борборлорунда, шаарларда иштеп калышкан.

Ушул жылы «жеке чарбалар акырындык менен өзүнүн күчүн жогото баштайт», анткени колхозчуларга азық-түлүктү колхоздон алган пайдалуураак деген «түшүнүк» киргизилген. Бул мааниси жагынан алганда жеке чарбаларга көзектеги чабуул дегенди түшүндүргөн. Мындай чарапардын натыйжасында жеке чарбалар кайрадан жоюлуп, өлкөде азық-түлүк проблемалары курчуган.

Ал проблеманы «жүгөрү жомогунун жардамы менен чечүүгө болгон аракет да ийгилик алып келбеди. 1955-жылдан 1962-ж. чейин жүгөрү аянты эки эсеге көбөйтүлгөн (18ден 37млн га), ал тургай, буудай, карабуудай эгүүчү талааларды кыскартуунун эсебинен да

жүгөрү эгишкен. Жыйынтығында дан жыйымынын жалпы түшүмү жумшалган аракетті таптакыр актаган эмес. Кырдаал аба ырайынын шарттары менен гана эмес, 1962–1963-жж. дын жерлерди өздөштүрүүдөгү кризис, жер кыртышынын бузулушуна алып келген жер пайдалануудагы ойлонулбаган системадан улам да терендеген. Жыйынтығында жер иштетүүнүн натыйжалуулугу 65% га төмөндөгөн.

Айыл чарбасынын кризиси чет өлкөден буудайды массалык сатып алууга алып келген (биринчи партиясы 12 млн т түзгөн), ал кийинчөрөк конумуш адатка айланып, улам осо берген.

1962-ж. июнда ёкметтүн чечими менен эттин баасы 30%, майдын баасы 25% га «убактылыу» жогорулаган. Бул жумушчу чойрөсүндө массалык нааразылыкты, ал тургай, ачык чыгууларды жараткан. Ал чыгуулардын олуттуу окуясы Новочеркасскиде болгон, 7 мин жумушчу катышкан демонстрацияга каршы аскерлер, танктар жөнөтүлгөн, кагыльшуу көнтөгөн курмандыктарга алыш келген. Жалпыга маалымдоо каражаттары был окуялар жөнүндө сөз каткан эмес, бирок Новочеркасскидеги окуя олкого тарап кеткен. Хрущевдун кадыр-баркы карапайым калын элдин алдында төмөндөй баштаган.

Айыл чарбасын онуктурүүнүн 7 жылдык планы (1959–1965) ишке ашпай калган. Өсүү 70% дын ордуна, болгону 15% ды түзгөн.

**Илимдии онүгүшү, илимий-техникалык революциянын алгачкы кадамдары.** Партиялык корсөтмөлөр Ата Мекен илиминин онүгүүсүнө түрткү берген. 1956-ж. Дубнада Эларалык изилдөө борбору (Ядролук изилдеөлөрдүн биринкен институту) курулган. 1957-ж. СССР Илимдер академиясынын кенири тармактардагы институттары, лабораториялары бар Сибирь бөлүмү ачылган. Андан башка да илимий борборлор түзүлгөн. 1956–1958-жж. СССР Илимдер академиясынын куррамында эле 48 жаны Илимий-изилдөө институттары уюшулган. Алардын географиялык чеги да көнөйген (Урал, Кола жарым аралы, Карелия, Якутия). 1959-ж. өлкөде 3200 илимий мекемелер болгон, өлкөдөгү илимий кызматкерлердин саны 300 мингеге жакынчаган. Ошол учурдагы Ата Мекен илиминдеги ири жетишкендик катары дүйнөдөгү эн кубаттуу синхрофазотронду (1957) куруу; «Ленин» атындагы алгачкы атомдук муз жаргыч кемеси сууга түшүрүү; космоско Жердин биринчи жасалма спутнигин учурну (1957-ж. 4-октябрь); жаныбарларды космоско учурну (1957-ж. ноябрь), спутниктердин Айга учушу; адамдын биринчи жолу космоско учурулушу (1961-ж. 12-апрель); дүйнөдө биринчи жолу жүргүнчүлөрдү ташуучу Ту-104 реактивдүү лайнерин учурну; жүргүнчүлөрдү ташуучу тез жүрүүчү «Ракета» кемесин айтууга болот. Генетика тармагында иштер жандана баштаган.

Илимий изилдөөлөрдө негизги басым согуштук-өнержай комплексине берилген. Ал үчүн өлкөнүн улуу илимпоздору (С. Королёв,

М. Келдыш, А. Туполев, В. Челомей, А. Сахаров, И. Курчатов ж. б.) гана эмес, советтик чалгын да иштеген. Ал тургай, космостук программа да, ядролук куралдарды жеткирүү каражатын түзүү программасына «тиркеме» болгон.

Ошентип, «Хрущевдин доорундагы» илимий-техникалык жетишкендиктер, АКШ менен келечекте согуштук-стратегиялык тентайлашууга негиз даярдаган.



Л. И. Брежнев

Партиялык-мамлекеттик кызматкерлердин позициясынын күчөшү. Н. С. Хрущевдин кызматтан кетирилиши, бийликтө 1964-ж. Л. И. Брежневдин келиши партиялык мамлекеттик аппаратта өзүнчө эле «алтын доордун» башталышы болду. Жетекчилик өзүнүн негизги урааны катары «кадрлардын туруктуулугу» идеясын кетордү. Ал партиялык кызматтарда өмүр бою иштөө дегенди билдирип, жетекчилердин жазасыздыгына, паракордуктун өсүшүнө, иш менен сөздүн ажырымына алыш келген. Иш жүзүндө бул «туруктуулук» саясий жана мамлекеттик түзүлүштөрдү консервалоого – сенектике түрттү.

Л. И. Брежневдин алгачкы чечимдері әле аппараттык курамдын конумуш болуп калган мурдагы башкарууга кайтуусун билдирген. Совнархоздор таркатылып, тармактык министрліктер калыбына кетирилип, алардын саны жыл сайын өсүп олтурған. 1980-жж. ортосунда союздук деңгээлдеги министрліктердин жана мекемелердин саны 100, республикаларда – 500-ге жеткен. 1976–1983-жж. башкаруу аппаратында иштегендердин саны 3 млнго өскөн жана жалпы саны 18 млнго жеткен. Ушул жылдары өлкөдө 6–7 адамга бирден «партиялык башкаруучу» туура келген. Аларды камсыздоого жылына 40 млрд акча жумшалчу. «Туруктуулук» партиялык кызматкерлердин карып калса да, кызматтан кетпей, «ишмердигин» улантуусу менен коштолгон. 1982-ж. Саясий биородогу жогорку жетекчиликтин орто жашы 70 жаштын чегинен ашып кеткен.

Партиялык аппарат тарабынан коомдук турмуштун бардык тарабына козомол күчтөлгөн. КПССтин XXIII съездинде (1966) Хрущевдин мезгилинде кабыл алынган партиялык турмуштагы бардык жанылыктар алышып салынган. КПССтин XXIV съездинде (1971) кабыл алынган Жободо партиялык органдарга илимий-изилдөө институттарын, окуу жайларын, маданий жана саламаттыкты сактоо мекемелерин текшерүү укугу бекитилген. 1977-ж. СССРдин Консти-

туциясы КПСС тин коомдогу жетекчилик жана багыт берүүчүлүк ролун бекемдеп, аны «саясий түзүлүштүн уюткүсү» сапатында аныктады. КПСС тин озундо да бийлик партиялык аппаратка тиешелүү болгондуктан, ал өлкөдөгү башкы саясий күч катары бааланды.

Л. И. Брежнев озунөн мурдагы жол чаап кеткен башчылар сыйктуу эле ишмердигинде аппараттык ыкмаларды кенири колдонгон. Мисалы, өлкө үчүн ото маанилүү маселелерди адамдардын бир уч тобу гана чечкен. «Партиянын биримдиги үчүн күрөш» деген ураан алдында «башкы багытка» дал келбegen көзкарапаштын оозу жап кылышып, ар кандай сыйн жана озун-өзү сыйндо четке кагылган. Брежнев чыгып сүйлөгөн чон аудиторияларда катышуучулар, анын созунун керектүү жеринде ордунаан туруп, узакка созулган кол чабуулар менен коштоого тиши болгон.

Аппаратты материалдык камсыздоодо женилдиктер менен артыкчылыктар улам көбөйө берген. Текшерүүнүн жоктугу партиялык мамлекеттик аппараттын бир бөлүгүнүн бузулушуна жана кызмат абалынан пайдаланган түрдүү кылмыштарга түрткөн. Алардын ичиндеги паракорлор «көмүкө экономикадагылар» менен кызматташа баштаган.

1960-жж. аягынан тартып, Брежневди даңазалап, көтөрмөлөп мактоо енектүгү күч ала баштайт. Анын жетекчиликтеги орду расмий массалык жайылтуу органдарында чексиз макталып турган. Бирок мындай көрүнүштөр карапайым калк арасында тескери маанай жараткан.

## ؟ Суроолор жана тапшырмалар

1. Советтик экономиканын согуштан кийинки абалын айтып бергиле.
2. Согуштан кийинки жылдарда айыл чарбасын өнүктүрүүнүн кандай альтернативалары болгон?
3. Сталиндин айланасындагы күчтордүн ал олғондөн кийин жайгашусуна баа бергиле.
4. Эмне үчүн Маленков жана Хрущев негизги аракеттерин Сталиндин «көрт башына» сыйынууну сыйдоого жумшашты?
5. Эмне үчүн согуштан кийинки демократиялык жана тоталитардык тенденциянын ортосундагы күрөш репрессиялардын жаны толкунун жаратты?
6. Согуштан кийинки мезгилдеги административик-командалык системанын күч алышын айкын-ачык фактылар менен көрсөткүлө.
7. Кандай деп ойлойсунар, эмне үчүн Л. И. Брежнев башкарған мезгилди партиялык үтүтчүлөр 80-жж. экинчи жарымында «дымыгуу же сенектик» доору деп аташкан?

## § 22. СССР кайра куруу жылдарында (1985-1991-жж.).



Ю. В. Андропов

Кайра куруу жылдарындагы саясий реформалар. 1982-ж. ноябрда Л. И. Брежнев дүйнөдөн откөндөн кийин партиялык жана мамлекеттик бийликтөө Ю. В. Андропов келген. Алгачкы чыгыш сүйлөгөн сөзүндө эле Андропов өлкөдө көптөгөн чечилбеген проблемалар бар экендигин моюнга алган. Ал тартип чарагынын күчтөүп, паракордукту жоюу менен учурдагы системанын жанылышына карай багыт алган. Реформанын мындай жолу партиялык бир топ кызматкерлерге етө жаккан. Андроповдун иш-аракеттери калк арасында жактыруу менен кабыл алышып, адамдар турмуштун онолушун күтүшкон. Бирок катуу оорулду болгондуктан, 1984-ж. Андропов дүйнөдөн кайткан. Эми КПССтин жана мамлекеттин башчылыгына К. У. Черненко келген. Карып калган Черненко да убақтысынын көп бөлүгүн дарыланууда откөрүп, 1985-ж. 10-марта дүйнөдөн еттү. КПСС БК Черненконун учурунда партиядагы экинчи адам – М. С. Горбачевдү Генералдык секретарлыкка шайлады.

Жаңы жетекчилик бийликтөө өзгөрүүнүн так концепциясы жана программысы жок келген. Горбачев кийинчөөк мойнунда алгандай, кайра куруунун алгачкы жылдарында «акыркы ондогон жылдарда дымыш калган сенек коомду өнүктүрүү» жана социализмдин «кээ бир бузулууларын» түздөө гана караган. Бул жолдо өзгөртүүнүн негизги багыттарынын бирин ал кадрларды алмаштыруудан көргөн.

1987-ж. КПСС БКнын Пленумунда реформаны ишке ашырууну кайра куруу, тездетүү идеясынын максаттарын колдоо максатында, башкы критерийлердин бири – кадрларды демократиялык шайлоо жолу менен тандоо зарылдыгы караган.

1985-1990-жж. партиялык-мамлекеттик кадрларды шайлоо жолу менен алмаштыруу, жаштарды көтөрүү борборлордо да, жергилиттүү денгээлде да жүргөн. Бирок көп отпой, олконун проблемаларын кадрларды алмаштыруу менен гана чечүүгө болбой турғандыгын, етө олуттуу саясий реформа керектиги түшүнүктүү болду.



М. С. Горбачев

**1985–1991-жж. экономикалык реформалар. Тездетүү стратегиясы.** 1985-ж. апрелде советтик жаңы жетекчилик олконун социалдык-экономикалык өнүгүүсүн тездетүү багытын жарыялады. Анын негизги таянычы илимий-техникалык прогресс, машина куруудагы техникалык кайра куралдануу жана «адам факторун» күчтүү болгон.

1985-ж. сентябрда Горбачев «катылган резервдерди» кенири колдонуп, өндүрүштүн күчүн эн жогорку чекте уюштурууга, көп ноөметтүү жумуш убактысын түзүп, эмгек тартибин чындоого, рационализаторлордун сунуштарын колдонуп, продукциянын сапатын жогорулатууга жана социалисттик мелдештерди уюштурууга чакырган.

1985-ж. майда аракечтикке карши өнөктүк башталган. Анткени өлкөдөгү массалык аракечтик койголуу проблемалардан эле. Ал «жалпы сергектик» эле эмес, жумушчулардын жана кызматкерлердин өндүрүштөгү эмгек өндүрүмдүүлүгүн жогорулатууну камсыз кылууга алып келүүгө тийиш болгон.

Продукциянын сапатын текшерүү үчүн жаңы текшерүүчү инстанция (башкаруунун дагы бир баскычы) – Мамлекеттик кабыл алуу киргизилген. Ал башкаруучулардын санынын ёсушуну жана материалдык чыгымдарга алып келген. Ал эми продукциянын сапаты жакшырып деле кеткен эмес. Экономикалык түрткүлөргө (стимулдарга) эмес, жумушчулардын караптай демилгелүүлүгүн таянуу ийгилик алып келген жок. Ошол эле учурда, өндүрүштү жана денгээлдеги заманбап адистер менен чында бай туруп, жаңы техникаларды, жаңы техникалык жабдууларды пайдаланууну күчтүү кырсыктардын көбөйүүсүн пайда кылган. 1986-ж. апрелдеги Чернобыль АЭСинде жарылуу кыйраткыч кесептөртөгө алып келген. РСФСРдин, Украинанын, Белоруссиянын ар кайсы аймактарында млиодогон жашоочулар радиациялык ууланууга чалдыгышкан.

Тездетүү багыты жарыялагандан бир жыл өткөндөн кийин, экономикадагы абалды чакырыктар менен ондоого мүмкүн эмес экенидиги түшүнүктүү болду.

**1987-ж. экономикалык реформа.** Экономикадагы кайра курууларды жүргүзүүдө Л. Абалкин, А. Аганбегян, Т. Заславская, П. Бунич, Л. Явлинский сыйктуу белгилүү экономисттер реформанын төмөндөгүдөй долбоорун сунуш кылышкан:

- ишканалардын өз алдынчалыгын чарбалык эсеп-кысаптын жана озүн-озү каржылоонун эсебинен кенейтүү;
- экономикадагы жеке сектордун кайра жаралуусу;
- тышкы соода монополиясынан баш тартуу;
- дүйнөлүк рынокто интеграцияга теренирээк кириш;
- тармактык министрликтердин жана мекемелердин санын кысартып, алардын ортосунда өнөктүк мамилелерди орнотуу;

Ошол эле мезгилде реформанын башкы документи болгон «Мамлекеттик ишканалар жөнүндө мыйзам» кабыл алышынган.

1987-ж. жеке секторлор түзүлө баштаган. 1991-ж. карата 7 млндон ашуун адам кооперативдик сектордо, 1 млн жеке эмгек ишканаларында иштей башташкан. Бул иш жүзүндө «көмүскө экономиканы» ачыкка чыгаруу дегенди билдирген. Кайра куруу мезгилине чейин паракордуктун жана мамлекеттин мүлкүн уурдоочулуктун негизинде каражат жыйнап алышкан партиялык төбөлдердүн өкүлдөрү анда алдынкы орундарды ээлешкен. Эн эле жупуну эсеп боюнча өздүк сектор жыл сайын 90 млрд рублды «жымырып» алыш турган.

**Экономикалык реформанын экинчи этабы.** Айыл чарбасын реформалоо чала-чарпыт жүргүзүлген. 1988-ж. майда Горбачев менен фермерлер жерди 50 жылдык мөөнөткө чейин ижарага алуу келишимин түзүп, алган продукцияны толугу менен өзү каалагандай пайдалануусу каралган. Бирок жерди бөлүштүрүү, малдын башын жана өздүк жердин өлчөмүн аныктоо укугу, атаандаштыкка кызыкпаган колхоздорго берилген. Колхоздор өздөрү да реформанын жүрүшүндө чыныгы өз алдынчалыкка ээ болушкан эмес. Райондук бийликтөрдин «камкордугунан» чыга алышпай, жудоп бүтүшкөн.

Ошентип, кайра куруу жылдарындагы экономикада башталган бир дагы реформа он натыйжа берген эмес. 1988-ж. баштап айыл чарбасында, 1990-ж. баштап өнөржайында өндүрүштүн жалпы кыскаруусу башталган. Күнүмдүк азык-түлүктөрдүн жетишсиздиги СССРдин борбору Москвада азык-түлүктү ченеп берүүгө алыш келген (азыкты бөлүштүрүү акыркы жолу 1947-ж. болгон эле).

Калктын турмуш денгээлинин тездик менен төмөндөсүү жөнөкөй адамдардын бийликтөрдөн болгон ишенимин кетирген. 1989-ж. жайында бириңчи жолу жумушчулардын жалпы иш таштоолору башталган.

Эгерде экономикада кайра куруу тездетүү багытынан башталса, маданий турмушта анын лейтмотиви маалымдуулук болгон. Январь (1987) Пленумунан кийин маалымдуулук өзгөчө кулач жайганды. Мурда басууга тыюу салынган адабий чыгармалар (А. Рыбаков «Арбаттын балдары», В. Гроссман «Турмуш жана тагдыр» ж. б.) басмадан чыгарылган. Ал чыгармалар сталиндик режимдин жылдарындағы интеллигенциянын тагдыры, улуттук мамилелер жөнүндөгү проблемаларды көтөрүп чыгышкан. Батыш авторлорунун тоталитардык мамлекеттин жүзүн ачып көрсөткөн илимий изилдөөлөрү жана адабий чыгармалары (Д. Оруэлл «Чон террор», А. Рабинович «Сталин: бийлике жол» ж. б.) жарык көргөн. Саясий репрессиянын курмандыктарын реабилитациялоо боюнча Саясий бюронун комис-

сиясы түзүлүп, ал тарабынан 30–50-жж. мыйзамсыз репрессияга дуушар болгон советтик саясий, илимий, маданий ишмерлер реабилитацияланган. 1989-ж. СССР Жогорку Совети сталиндик режимдин жылдарында зордук менен кочурулғон элдерге карши колдонулган репрессияларды мыйзамсыз деп тааныган декларация кабыл алган.

**Жаңы саясий партиялардың жана кыймылдардың пайда болушу.** КПССтин саясий жигердүүлүгүнүн бошондой башташы менен олкөде жаны саясий партияларды түзүү аракеттери күч алган.

1988-ж. майда түзүлген «Демократиялык союз» партиясы өзүн КПССке оппозициялык партия деп жарыялаган. Ошол эле жылы апрелде Балтика буюндагы республикаларда элдик фронттор пайда боло баштаган. Алар көзкарандысыз алгачкы уюмдар болушкан. Кийинчөрөк ошондой эле фронттор союздук республикаларда жана автономиялык республикаларда пайда болгон. Кайра түзүлген партиялар саясий мұд毋онүн бардық негизги багыттарын чагылдырышкан.

Либералдык багытта – «Демсоюз», христиан демократтары, конституциялык демократтар, либералдык демократтар чыгышкан. Либералдык партиялардың ичинен эн ириси 1990-ж. майда түзүлген «Россия демократиялык партиясы» болгон (лидери Н. Травкин). Шайлоочулар кыймылнын негизинде жалпы коомдук-саясий уюм «Демократиялык Россия» уюшулган. Социалисттик жана социал-демократиялык багыттарда «Социал демократиялык ассоциация», «Россиянын социал демократиялык партиясы», «Социалисттик партия» ж.б. көптөгөн партиялар пайда болгон. Ошондой эле партиялар союздук республикаларда да түзүлө баштаган.

Партиялардың жана уюмдардың көптүгүнө карабастан, саясий күрөштүн борборунда, 1917-жылдагыдай эле еки багыт – коммунисттик жана либералдык багыттар тирешишкен.

Коммунисттер коомдук менчиктиң көбүреек өнүгүшүнө, коомдук мамилелердин жана өзүн-өзү башкаруунун жамааттык формасына чакырышкан. Либералдар менчикти приватташтырууну, жеке адамдың эркиндигин, парламенттик демократиянын толук кандуу системасын, базар экономикасына оттүнү жакташкан.

1990-ж. июнда РСФСРдин Коммунисттик партиясы түзүлген, анын жетекчилиги салттуу багытты карманган. Ошентип, КПССтин XXVII съездине башкаруучу партия болунуп-жарылган абалда келди. Бул мезгилде үч негизги: радикалдык-реформатордук, реформатордук-жанылануучу, салттуу консерватордук агымдар байкалган. Алардын баарын КПССтин жетекчилиги тааныган. Бирок, съездде КПСС кайра куруудагы ачык-айкын программасын сунуш кылбагандыктан, партиядагы кризиске туруштук берип, женип чыга алган эмес. Партиянын мүчөлүгүнөн чыгуу массалык корүнүшкө ээ болгон

1985-жылдан 1991-ж. жайына чейин КПССтин мүчөлөрүнүн саны 21 млндон 15 млнго чейин кыскарган.

КПССтин жетекчилигинде кайра куруу багыты үчүн Горбачевго асылуулар көбөйө берген. 1991-ж. апрель-июль айларында Борбордук Комитеттин кээ бир мүчөлөрү анын кызматтан кетүүсүн талап кыла башташкан.

**Улуттук саясат жана улуттар аралык мамылелер.** Коомду демократиялаштыруу улут маселеси эбак чечилген деп эсептелген олкодө улуттук саясатта көптөгөн койгойлүү маселелер бар экендигин көрсөттү. Улуттук кыймылдардын корунуктуү өкүлдөрү түрмөдөн жана сүргүндөн кайтып келе башташты. Алардын кээ бири учурдагы абалды көзкарандысыздык үчүн күрөшүгө абдан ылайыктуу деп эсептеген. 1986-ж. декабрда Алматыда казак студент жаштары Казакстандын лидери Д. Кунаевдин кызматтан кетирилгендигине байланыштуу жана анын ордуна Г. Колбиндин дайындалышына карши нааразылык акциясын уюштурушту. Ал бийлик менен кандуу кагылышууга алыш келген.

1988-ж. 20-февралда Тоолуу Карабахтын облкенешинин кезексиз чакырылган сессиясында калкынын басымдуу көпчүлүгүн армян улуту түзгөн Тоолуу Карабахты Азербайжан ССРинин курамынан чыгарып, Армян ССРинин курамына киргизүү өтүнчү менен кайрылуу жөнүндө чечим кабыл алынган. Бул чечим Тоолуу Карабах Автономиялуу облусунда жалпы элдик митингдер жана иш таштоолор менен коштоп-кубатталган жана эки улуттун ортосундагы кагылышууларга алыш келген. Ошондой эле чыр-чатарак Сумгантте да болуп, коп адамдар курман болгон. Ушундай шартта Горбачев Сумгантке аскерлерди киргизген. Турмуш улуттук саясатты мамлекеттik дөңгөлдө чечүүнү төздөтүүнү талап кылган, бирок Москва ага шашылган эмес.

1989-ж. апрелде Тбилисиде армиянын күчү менен улуттук-демократиялык күчтөрдүн демонстрациясы таркатылган.

Ошол эле учурда саясий системаны реформалоо «улуттук кыймылдын» демине дем кошкон. 18-майда советтик республикалардын ичинен Литва биринчи болуп Эгемендүүлүк декларациясын кабыл алган. Июнда Өзбекстанда түрк-месхетиндер менен өзбектердин ортосунда улуттар аралык чыр-чатарак келип чыккан.

1990-ж. июнь айында Кыргызстандын Ош шаарында кыргыз жана өзбек улутунун ортосунда жер проблемасынын негизинде жанжал чыгып, эки тарараптан тен адам курмандыктарына алыш келген. Ал жанаша жашаган эки элдин ортосунда олуттуу кооптонууну пайдада кылган.

1990-ж. 11-марта Литванын Жогорку Совети Литва Республикасынын көзкарандысыздыгын жарыялаган. 12-июнда РСФСРдин

эл депутаттар советинин I съезди Мамлекеттик эгемендүүлүк жөнүндө декларация кабыл алган.

Ушунун баары жетекчиликти жаны союздуу келишимди түзүү буюнча чара көрүүгө мажбуурлады. Анын бириңчи долбоору 1990-ж. 24-июлда жарыяланган. Ошол эле учурда Союзду сактап калуу үчүн күч колдонуу чарапалары да көрүлгөн. 1990-ж. апрелде Литваны экономикалык блокадага алуу башталган. 1991-ж. январдын 12-сineн 13-үнө караган түнү Вильнюска кирген советтик аскерлер басма үйүн, телекөрсөтүү жана радиоуктуруу комитетинин имаратын ээлешкен.

**1991-ж. августтагы саясий кризис жана анын иатыйжалары.** 1991-ж. жайында СССРдин союздуу республикаларынын көпчүлүгү эгемендүүлүк жөнүндөгү мыйзам кабыл алышты, ал Горбачевду жаны союздуу келишимди иштеп чыгууну төздөтүүгө түрттү. Ага кол коюу 20-августка белгиленген эле. Жаны союздуу келишимде бирдиктүү мамлекетти сактап калуу жана анык федералдык түзүлүшкө отүү караган.

Өлкөнүн жетекчилигиндеги консервативдик күчтер буга жол бербөө үчүн келишимге кол коюуну үзгүлүткө учуратууга аракет жасашты. 1991-ж. 19-августта Горбачевдун эс алыш жүргөндүгүнөн пайдаланып, Чукул Кырдаалдагы Мамлекеттик Комитет түзүшүп, ага вице-президент Г. Янаев, премьер В. Павлов, коргоо министри Д. Язов, Мамлекеттик Коопсуздуу Комитетинин башчысы В. Крючков, Ички иштер министри Б. Пуго ж. б. кирген. Алар өлкөдөгү кээ бир райондорго өзгөчө кырдаал абалын киргизишп, 1977-ж. Конституцияга карабастан бийликтар таркатылды деп жарыялаган. Оппозициялык партиялардын жана кыймылдардын иш-аракеттерин токтолуп, митингдерге жана демонстрацияларга чыгууга тыюу салган. Жалпыга маалымдоо каражаттарына катуу көзөмөл орнотуп, Москвага аскерлерди киргизген.

РСФСРдин жетекчилиги (Президент Б. Ельцин, екмөт башчысы И. Силаев, Жогорку Кенештин торагасынын бириңчи орунбасары Р. Хазбулатов) россиялыктарга кайрылуу менен чыгышкан. Анда алар ЧКМКнын иш-аракеттерин мыйзамга каршы төнкоруш катары айыпташып, ал эми ЧКМКнын озүн жана анын чечимдерин мыйзамсыз деп жарыялашкан. Россиянын Президентинин чакырыгы менен он миндеген москвалыктар Ак Уйду коргоого келишкен. 21-августта республиканын жетекчилиги колдогон, Жогорку Советтин Чукул сессиясы чакырылган. Ошол эле күнү СССРдин Президенти М. С. Горбачев Москвага кайтып келген. ЧКМКнын мүчөлөрү камакка алынган. Борбордогу бийликтин бошондошу республикалардын жетекчилигидеги сепаратисттик маанайды бөрчтүктөн. 1991-ж. августтагы окуялардан кийин көпчүлүк республикалар Союздуу келишимге кол коюудан баш тартышкан.

**СССРдин ыдырашы. КМШының түзүлүшү.** 23-августта Б. Н. Ельцин КПССти таркатуу жеңүндөгү буйрукка кол койгон. 24-августта Горбачев КПСС БКнын Генералдык секретарынын ыйгарым укугун тапширган. Ошол эле күнү өзүнүн көзкарандысыздыгын Украина, эртеси Белоруссия жарыялаган. Мамлекеттик көзкарандысыздык декларациясын башка республикалар да, 26-августта Молдавия, 30-августта Азербайжан, 31-августта Кыргыз Республикасы, 1-сентябрда Өзбекстан, 27-октябрда Түркмөнстан, 16-декабрда Казакстан жарыялаган.

5-сентябрда СССР эл депутаттарынын V съезди «Өткөөл мезгилдеги бийлик жеңүндө» мыйзам кабыл алган. Жогорку мыйзам чыгаруу бийлик органы съездден СССР Жогорку Советине откөрүлүп берилген. *Мамлекеттик Совет* түзүлүп, ага СССРдин Президенти жана бардык союздук республикалардын жетекчилери кирген.

СССР эл депутаттарынын V съезди Адамдардын эркиндиги жана укугу жеңүндө жана Эгемендүү Мамлекеттердин Союзу жеңүндө Келишимди даярдоо жана ага кол кою тууралуу декларация кабыл алган. Иш жүзүндө көзкарандысыз мамлекеттердин *конфедерациясын* түзүп, ички жана тышкы саясаттагы кәэ бир маселелерди гана макулдашуу жеңүндө маселе коюлган.

5-сентябрда Мамлекеттик Совет Латвиянын, Литванин жана Эстониянын көзкарандысыздыгын тааныган. Бирдиктүү союздук мамлекеттин кулашы оор абалды жараткан.

Россия Федерациясынын өзүндө, улуттук райондордо сепаратистик кыймылдар күч ала баштаган. Чечен элинин съезди авиациянын отставкадагы генерал-майору Д. Дудаев башында турган Чечен-Ингуш Республикасын жетектөө боюнча Убактылуу жогорку кенешти түзгөн. Татарстанды республиканын көзкарандысыздыгын талап кылган демонстрациялардын жана митингдердин толкуну калтаган.

Союздук өкмөттүн абалды туруктاشтыруу үчүн жасаган аракеттери он натыйжа бербеди. Ал тургай, биргелешип экономикалык келишим түзүүгө болгону сөзиз гана мамлекеттин башчылары (Украина, Молдавия, Грузия жана Азербайжан кошулган эмес) макул болушкан.

Экономикалык реформалардын жалпы союздук программыны да-ярдалып бүткөн эмес. Ар бир республика рынок экономикасына карай оз алдынча жол издеңген. Россия учүн экономикалык программыны Президент Ельцин 1991-ж. 28-октябрда жарыялаган.

Союздук борбор бошондоп, анын чечимдерин жана буйруктарын эгемендүү республикалар мурдагыдай олуттуу аткарбай калган.

1991-ж. 1-декабрда Украинада референдум болуп откөн. Анын катышуучуларынын 90% дан ашыгы мамлекеттик көзкарандысыздык үчүн добуш беришкен. Россия жетекчилиги уч славян мамлекет-

теринин (Россия, Украина, Белоруссия) жетекчилеринин жолугушуусун сунуш кылган. Жолугушуу декабрдын башында Белоруссияда (Беловеж токоюнда) өткөрүлгөн. Россиянын Президенти Б. Ельцин, Украинанын Президенти Л. М. Кравчук жана Белоруссиянын Жогорку Кенешинин төрагасы С. С. Шушкевич өздөрүнүн мамлекеттеринин 1922-ж. Союздуң келишимден чыккандыгы жөнүндө жана Көзкарандысыз Мамлекеттердин Шериктештигин (КМШ) түзүү ниеттерин билдиришкен. Бул билдируүнү Орто Азия республикаларынан – Казакстан, Өзбекстан, Кыргызстан, Тажикстан, Түркмөнстандин башчылары колдошкон. 1991-ж. 10-декабрда Белоруссиянын жана Украинанын Жогорку Кенештери СССРден чыгуу жана КМШ мамлекеттерин түзүү жөнүндөгү келишимге келишкен. Ушундай эле чечим РСФСРдин Жогорку Кенеши тарабынан 12-декабрда кабыл алышкан.

21-декабрда Алматыда 11 республиканын башчылары Көзкарандысыз Мамлекеттердин Шериктештигин (КМШ) түзүү жөнүндөгү келишимге кол коюшкан.

Ошентип, СССР өзүнүн жашоосун токтотуп, 25-декабрда М. С. Горбачев СССРдин Президентинин ыйгарымдуу укугун тапшырып, кызматынан кеткен.

«Постсоциалисттик мезгилдеги» КМШ өлкөлөрүнүн экономикалык жана саясий онутгушүү. Борбордук Азия өлкөлөрү. КМШнын бардык өлкөлөрүндө коом үчүн рынок экономикасын айдан кымбатка турган. Калктын турмуш деңгээли томондоп, мүлктүк тенсиздик күч алган, жумушсуздук пайда болгон. Калктын сактык кассаларындағы аманат акчалары нарыкын жоготкон.

Казакстан, Өзбекстан, Кыргызстан, Тажикстан жана Түркмөнстан эн аkyркылардан болуп өздөрүнүн мамлекеттик эгемендүүлүгүн жарыялашкан. 1990-жж. Россия алардын саясий жана соода онектөшүү катары кала берген.

1992-ж. 25-майда Россия менен Казакстандын ортосунда достук, кызматташтык жана өзара жардамдашуу жөнүндө келишимге кол коюлган. Россияга эгин экспорттоо Казакстандын кирешесинин маанилүү болгүн түзгөн. Байконур космодромун пайдаланганыгы үчүн Россия ижара акысын төлөй баштаган.

1993-ж. Казакстандан Россияяга 250 мин адам көчүп кеткен. Ошол эле учурда Монголиядан жана Кытайдан Казакстандын түндүк райондоруна 150 мин казак көчүп келген. Казакстандын борбору өлкөнүн түндүгүнө – Астанага көчүрүлгөн.

Өзбекстанда Кореянын «ДЭҮ» автомобилин чыгаруучу ишканасы курулган. Мамлекет экономикада үстөмдүк абалын бекемдеп, улуттук акчанын расмий курсун, товарларга чекене бааны сактап калган.

Борбордук Азиядагы аскердик-саясий союзга Казакстан менен бирге Өзбекстан жана Кыргызстан кирген.

Россия, Белоруссия, Казакстан, Кыргызстан катышуучуларга бир топ артыкчылыктарды берген *Бажы биримдигин* түзүшкон.

Түркмөнстан 1990-жж. бери бир дагы биримдикке жана региондук блокторго кошулбастан, обочолонуу багытын карманып келүүдө.

Тажикстан Афганстанда талибдер кыймылы бийлиktи тартып алган шартта, түздөн-түз согуш коркунучу алдында калган. Россия жана коншу республикалар анын ички проблемаларын чечүүгө бир топ жардам бериши.

Ошентип, сонку тарыхтагы КМШ өлкөлөрүнүн жалпы өнүгүүсү «болунүү» багытында жүрдү.



### Суроолор жана тапшырмалар

1. Эмне үчүн СССРдеги илим жана техникадагы ири жетишкендиктерге карабастаң, 50–60-жж. чегинде жумушчулардын жана дыйкандардын эмгеги мурдагыдай эле механикалашпаган, кол эмгеги бойдон кала берген?
2. Экономикалык опыгүүдө сталиндик жетекчиликтеги согушка чейинки үлгүгө кайтуунун себебин эмнеден көрсүнөр?
3. 50-жж. экинчи жарымында – 60-жж. биринчи жарымында жүргүзүлгөн экономикалык реформалардын карама-каршылыгы эмнеден корунгөн?
4. СССРдин 60–80-жж. ортосундагы коомдук-саясий өнүгүүсүнөн кандай өзгөчөлүктөрдү көрсөнөр?
5. СССРде 80-жж. аягында жаны саясий партиялардын пайда болушунун негизги себептери эмнеде? Кайра куруу жылдарындағы өлкөдөгү саясий өзгөрүүлөргө баа бергиле.
6. Эмне үчүн ушул жылдарда экономиканы реформалоону иш жүзүнө ашырууга мүмкүн болгон эмес?
7. Сидердин көзкарашынар боюнча 1991-ж. август кризиси СССРдин ыдырашын тездеттиби же басандаттыбы?
8. Жообунарды түшүндүргүлө. СССР таркагандан кийин мурдагы союздук республикалардын келишпестиктерин эмне менен түшүндүрүүгө болот?

### § 23. Америка Кошмо Штаттары (АКШ)

Экинчи дүйнөлүк согуштан кийин АКШнын экономикалык жана саясий ролунун өсүшү. АКШ согуштан капиталисттик дүйнөдө экономикалык жана аскердик жактан эн күчтүү өлкө катары чыкты. Бул жерде капиталисттик өлкөлөрдүн бүткүл өнөржай өндүрүшүнүн жарымынан көбүнчө чыгарылган. Американын аскерлери Германияда,

Японияда, Италияда жана бир катар башка өлкөлерде да жайгаштырылган эле. Дүйнөнүн түрдүү булун-бурчтарында АКШнын 500ден ашуун аскер базалары болгон. Американын флоту океандар менен дениздердин чар-тарабын ээледи. АКШ атом бомбасынын монополиясына ээ болду. 1945-ж. 12-апрелде Ф. Рузвелттин олумуне байланыштуу, АКШ Президентинин ордун ээлеген Г. Трумэн (1945–1953) АКШ «дүйнөлүк жоопкерчиликти» өзүнө алат деп билдириген. «Беттараптык» эле эмес, 1930-жж. обочолонуп жашоо саясаты жокко чыгарылган. Ошондон тартып АКШ дүйнөлүк саясаттын чордонун түзү.

**Реконверсия жана согуштан кийин мамлекеттик саясаттын бағыты.** Реконверсия деп аталган тынчтыкка жана тынч турмушка оттү мамлекеттин саясатында жана он миллиондорон американлыктардын турмушунда чукул өзгөрүштөргө алып келген. Миллиондорон жоокерлер үй-бүлесүнө жана коомдук турмушка кайтып келиши. 1947-ж. 12 млн жоокердин 1 млннұ гана армияда калтырылган. Мобилизацияланган жоокерлерди жайгаштыруу боюнча бир нече мыйзамдар жана мамлекеттик чечимдер кабыл алынган.

Кабыл алынган чечимдерде: согуш мезгилиндеги эмгек ақыга жана бааларга болгон көзөмөлдөрдү алып таштоо, «толук жумуш менен камсыздоо», эмгек ақынын сааттык төлемүн көтөрүү, салыктарды кайра карап чыгуу караган.

Согуштан кийинки көптөгөн талаш-тартыштарды пайда кылган реконверсиянын маанилүү маселеси – согуш жылдарында курулган мамлекеттик заводдордун жана Америка экономикасындагы мамлекеттик сектордун тағдыры жонундо жүргөн. Согуш болгон беш жыл ичинде мамлекет иштер чыгаруучу онөржайын курууга 17 млрд доллар каражат жумшап, 2800ден ашуун ишканна курулган. Бир жылдан кийин бардык мамлекеттик заводдор, болгону жарым баасын төлөшкөн 250 корпорациянын колуна откон.

АКШнын өндүрүштүк капиталынын башкы багыты болуп, ири бизнес кала берген, ал эми Европада бул чойреде мамлекеттик сектор болгон эмес. Бирок согуштан кийинки жылдарда орто жана майда ишканалардын сектору бир топ кенейген. Жеке менчик ээлериин фирмаларынын саны 9 млиоң жеткен.

Г. Трумэндин администрациясынын ички саясий багыты кара-ма-каршылыктуулугу менен айырмаланган. 1946-ж. конгрессте республикачылардын шайлоодон кийинки ээлеген орду күч алып, демократтардын реформачыл саясатына жана рузвелттик реформаларга каршы иштер башталган. 1947-ж. конгресс Тафта-Хартли деп аталган мыйзам кабыл алган. Анда профсоюздун иш-аракеттери, уюмдардын укугу жана иш таштоолор чектелген. Буларга сенатор Маккарти (ошондон улам «маккартизм») уюштурған лоялдуулук (окум



Гарри Трумэн

сүрүп турган бийликтөөк мамиле, ага баш ийүү) жана антисоветтик кампанияны да кошууга болот.

1948-ж. президенттик шайлоодо Г. Трумэн «адилет багыт» программасы менен чыккан. Шайлоонун алдында Трумэн Тафта-Хартли мыйзамына вето кооп, аны алып таштоону, ошондой эле социалдык камсыздоону кенейтүүгө убада берген. Бирок Тафта-Хартли мыйзамы президенттин каршылыгына карабастан, кайрадан конгресстен

отүп, кара американлыктардын жарапандык укуктары жөнүндөгү, медициналык камсыздандырууну киргизүү, окуу жайларына мамлекеттик жардам берүү сыйктуу мыйзамдар кабыл алышбай калган.

«Кансыз согуштун» башталышы, ССР менен тирешүү жана Европада капитализмдин негиздерин калыбына келтириүү жөнүндө камкордук өлкөнүн ичиндеги реформачыл иш-аракеттерди чектеген. Акырында, АКШ 1950-ж. башталган Корей согушуна кирген.



Д. Эйзенхауэр

1952-ж. башталган президенттик шайлоого карата Демократиялык партия рузвелтьтик саясат өлкөн калтырган реформачыл мурастын бир тобунан кол жууган. Республикалык партиядан талапкерликке мурда эч кандай партияга мүчө болбогон, атактуу генерал Д. Эйзенхауэрди чакырышкан. Ал Кореяга барып, эл тарабынан колдоого ээ болбогон согушту токтотууга убада берген. Бул убада шайлоодо республикачыларды женишке жеткирген. 1956-ж. Д. Эйзенхауэр кайрадан президенттикке шайланган.

1960-ж. реформизм. Эйзенхауэрдин администрациясы 1950-ж. аягында Маккарти жетектеген сенаттын алдынdagы комиссия тарабынан чийинден чыккан демократиялык ишмерлерди куугунтуктоо өнөктүгүнө тыюу салган.

Америка жаныланууга муктаж эле. Аны 1960-ж. президенттик шайлоодо демократтар сунуш кылышкан. Алар шайлоодо Жон Кеннедини алып чыккан, «Жаны чектер» деп аталган ураан менен женишке жетишкен. Кеннеди кейнстик теориянын жана мамлекеттин социалдык жана экономикалык саясатын активдештириүү теориясынын тарапкери болгон. Анын «Жаны чектер» социалдык-экономикалык программысы, жалпы өндүрүштү жана жалпы муктаждыктын тен салмақтуулугун камсыздоону караган.

1963-ж. 22-ноябрда Жон Кеннединин олтүрүлүшү Ак үйдүн башчысын алмаштырууга алыш келди, анын ордун вице-президент Линдон Жонсон ээледи. Ал озүнүн мурдагы мураскеринин саясатын улантты. АКШда отө маанилүү социалдык реформалар жүргүзүлгөн. «Жакырдык менен күрөшүү» программасынын негизинде муктаж үй-бүлөлөргө жардам берүү жөнүндөгү мыйзам, арзан үйлердү куруу программасы ишке ашырылган. Билим берүү системасы өнүктүрүлүп, карылар үчүн медициналык камсыздоо киргизилген, ал эми жакырдыктын чегинен томон жашагандар медициналык тейлоо боюнча женилдиктерди алышкан. Расалык басмырлоону чектөө боюнча мыйзамдар кабыл алынган. Ал кара американктардын чыгууларына, есүп-өрчүгөн социалдык каршылык кыймылдарына карата жооп болгон. Кыймылды Мартин Лютер Кинг жеткеген. Ушул мыйзамдардын ичинен эн эле маанилүүсү 1964-ж. жумушчуларды жалдап иштетүүде жана коомдук кызматтарда басмырлоого тыюу салуу мыйзамы болгон. 1965-ж. кара американктардын шайлоо укугун коргоо боюнча мыйзам кабыл алынган. 1968-ж. үйжайларды сатууда жана ижарага берүүдө расалык басмырлоого тыюу салуу жөнүндөгү мыйзам кабыл алынган. Социалдык программаларды иш жүзүнө ашыруу мамлекеттик чыгымдарды бир топ көбөйтүүнү талап кылган. 1960-ж. аягында мыйнадай социалдык максаттарга федералдык бюджеттин 40% жумшалган.



Жон Кеннеди

Бирок социалдык программаларды ишке ашыруу АКШ сыйктуу бай олкодо да мүмкүнчүлүктөрдүн чектүүлүгүн дуушар болуп, тышкы саясий проблемаларды пайда кылган. 1960-ж. аягында АКШдан миндерген км аралыктагы Вьетнамда 500 мин американктар согушуп жатты. Вьетнамдагы интервенциядан улам демократтар кезектеги президенттике жана конгресске шайлоолордо уттурушкан.

**Америка 1970-жж.** Бул жылдарда АКШ бардык капиталисттик дүйнө сыйктуу эле, экономикадагы жана социалдык саясаттагы доорлордун алмашыши, илимий-техникалык революциянын жаны этабынын башталышы, дүйнөлүк экономикалык кризистер менен байланышкан эн ири кайра курууларды баштан откоргон. АКШда ушул эле учурда саясий чыр-чатактар жана Вьетнамдагы женилүү ызасын (Вьетнам синдрому) баштан откерүү да орун алган эле.

1968-ж. шайлоодо республикачылар женишке жетишкен. Президенттике Ричард Никсон келди. 1970-ж. жардамдашуу система-

сы кенири өнүгүүгө ээ болгон, анда жакырдыктын чегинен томон жашаган үй-бүлөлөр мамлекеттен атайын акчалай жардам алууга укуктуу болушкан. 1970-ж. ортосунда бийликтин ар түрдүү бутактарынан жардам алгандардын жалпы саны 33 млн адамга жеткен. Ошол эле учурда Никсондун администрациясы профсоюздарга каршы катаал саясатты жүргүзүп, профсоюздардын жигердүүлүгүн чектеген бир нече мыйзамдарды кабыл алган.

Республикачылардын администрациясынын тышкы саясаттагы иш-аракеттери да карама-каршылыктуу мүнөздө болгон. 1973-ж. АКШ Вьетнамда женишке жетише албаса да, согушту токтолтууга мажбур болгон. 1970-ж. советтик-америкалык мамилелерде олуттуу өзгөрүүлөр болуп оттү. Москвада СССР менен АКШнын ортосунда Ракеталык коргонууга каршы системаны чектөө (ПРО) жана Стратегиялык чабуул коюучу куралдарды чектөө (ОСВ-1) тармагындагы кээ бир чараплар жонундогү келишимдерге кол коюлган. Кийинчөрөөк стратегиялык куралдарды чектөө (ОСВ-2) жонундо келишим түзүлген.


1972-ж. Р. Никсон кайрадан шайлланган, бирок 1974-ж. мөөнөтүнөн мурда кызматтан кетүүгө аргасыз болгон. («Уотергейт жанжалы», демократтардын штаб-квартирасына Никсондун адамдары жашыруун сөз тыңшоочу аппаратты орнотуп койгон фактысы коомчулукка маалым болгон). 1976-ж. демократиялык партиядан кандидат Жим Картер президент болуп шайлланган.

**Р. Рейгандың өкмөтү (1980–1988). «Рейганомика».** Республикалык партиянын жениши жана президенттик кызматка 1980-ж. Калифорния штатынын мурдагы губернатору, Голливудун актёру Р. Рейгандын шайлланышы ички жана тышкы саясатта консерватордук багытты көздөй бурулууну билдирген. Рейгандын администрациясы Жаратылышты коргоо мыйзамынын негизинде кабыл алынган ишкердүүлүкү чектөөнү алып таштоо, мамлекеттик көзөмөлдү кыскартуу менен бааларды тескөөдөн баш тартуу, бюджеттеги чыгашаны кыскартуу сыйктуу катуу багытты жүргүзө баштаган. 1983-ж. американкалык экономика кризистен чыгып, жаны технологияларды киргизүү жана илимий ачылыштарды жасоо жолунда тездетилген өнүгүүнү баштаган. Жумушцеудук 10 млндон 7 млнго чейин кыскарган. Жүздөгөн социалдык программалар штаттарга откорулуп берилип жана унификацияланган (бир түргө келтирилген). Бирок социалдык саясаттагы проблемалар азайган жок. Мурдагыдай эле 30 млндон ашуун американкалыктар мамлекеттик жардамга муктаж болушкан.

Рейгандын администрациясы профсоюздарга каршы катаал саясат жүргүзген. Авиалиниялардагы диспетчерлердин иш таштоосу басылып, профсоюздар уому таркатылып, иш таштоочулар айдалыш-

кан. Бул аңсыз да көп жылдардан бери кризистик абалда турған профсоюздар уюмуна урулған катуу сокку болгон.

Илим, билим берүү, саламаттыкты сактоо, каржы чөйрөсүнде, маалымат кызметтеринде, тейлоө тармагында иштегендердин саны тез өстү. Бирок ендүрүш жаатында, чарба тармагында, керектөө буюмдарын жана төварларды өндүрүүчү тармакта иштегендердин саны азайган. Кылымдын аягында ондүрүштө иштегендердин үлүшү 20% га кыскарган.



Рональд Рейган

Президент Рейгандын тышкы саясатын эки мезгилге белүп караса болот. 1980-ж. биринчи жарымында АКШнын тышкы саясатында карама-каршылык тенденциялары басымдуулук кылган, өзгөчө 1979-ж. советтик аскерлердин Афганстанга киргизилиши жана Польшада согуштук абалдын жарыяланышы, ошондой эле СС-20 ракетасынын бир катар социалисттик олколөргө жана Түштүк-Чыгыш Европага, СССРдин батыш райондорунда жайгаштырылышынан кийин СССР менен АКШнын ортосундагы тирешүү күч алган. Ушул учурда жарыша куралдануунун жаны фазасын космоско которую коркунучу пайда болгон. АКШ орто аралыкка атылуучу ракеталарын жана канаттуу ракеталарын Батыш Европага жайгаштыра баштаган. 1980-жж. экинчи жарымында гана тирешүүнүн туюгунан чыгууну издеңген сүйлошүүлөр башталган.

1986-ж. ноябрда СССР менен АКШнын мамлекет башчылары М. С. Горбачев менен Р. Рейгандын Рейкьявиктеги жолугушуусу эки олконун мамилелеринде жаны барак ачты. 1987-ж. декабрда Вашингтондо СССР менен АКШнын ортосунда орто жана жакындык аралыкка атылуучу ракеталарды жок кылуу жонундө келишимге кол коюлган. Андан кийин 1991-ж. Москвада Ж. Буштун администрациясынын тушунда эки олконун стратегиялык чабуул жасоочу куралдарынын үчтөн бир болүгүн кыскартуу жонундогу келишимге кол коюлган. Бул стратегиялык маанидеги куралдарды кыскартуу эки деөлөттүн ортосундагы карама-каршылыктан тынчтыкка жана кызматташтыкка карай бурулуу дегенди билдириген. Анын натыйжасында 1988-ж. февралда советтик аскерлер Афганстандан чыгарылып кетти, 1989–1991-жж. мурдагы социалисттик олколөрдөгү демократиялык революциялар жаны геосаясий абалды түзүп, «кансыз согуш» аяктаган.

1988-ж. президенттик шайлоодо кайрадан республикачылар же нишке жетишишкен. Рейгандын саясатын анын администрациясынын тушунда вице-президенттик кызматта турған Ж. Буш уланткан.

**Президент Клинтондун администрациясынын саясаты.** 1992-ж. президенттик шайлоодо демократиялык партия жана анын талапкері Билл Клинтон женип чыккан. Бул Америка үчүн мүнөздүү корүнүш болгон, анткени экономикалык абал жагымсыз шарттарда башка-



Билл Клинтон

рып турган партия женилүгө дуушар болот. «Рейганомика» демократтарга «мураска» 10% жумушсуздарды жана бюджетте 300 млрд долл. тартыштыкты калтырган. 1980–1990-жж. он жылдыкта ак американлыктардын жакыр катмарынын эмгек ақысы томендөгөн.

Билл Клинтон «рейганомиканы» кескин сыйнап, саясаттагы «үчүнчү жолду» сунуш кылган. Жарыяланган «үчүнчү жол» «рейганомиканы» кайрадан карап чыгуу жана мамлекеттин социалдык саясатында жигердүү багыт неокейнсчиликке кайтуу болгон. АКШда «социалдык базар чарбасына» окшогон экономикалык саясаттын багыты кабыл алынган.

Мамлекеттик саясаттын басымдуу багыты социалдык камсыздоого, саламаттыкты сактоого, билимге бурулган. Бул багыт Клинтоң 1996-ж. болгон кезектеги шайлоодо да женишти камсыз кылган. Демократиялык партиянын жениши 1990-жж. АКШнын экономикасынын тынымсыз өсүшүнө шарт түздү. Клинтон башкарған жылдарда жеке секторлордо 14 млн жаңы жумушчу орундары түзүлген жана жумушсуздук ақыркы 25 жыл ичинде гиден эн томонкуү денгээлге түшүрүлгөн. 1996-ж. кийин АКШнын бюджетинин учтөн эки болуғу «адам ресурстарын» өнүктүрүүгө жумшалган. 1999-ж. АКШ бюджеттик тартыштыкты жоуюга жетишкен.

Бирок тышкы саясатта эки жүздүүлүк, олуттуу карама-каршылыктар пайда болгон. Б. Клинтондун саясаты «дүйнөлүк лидер» ролун «дүйнөлүк полиция» ролуна карай бурду. АКШ БҮУнун уруксаты жок көптөгөн согуштук кагылышууларга барды. Мурдагы Югославия, Иракка каршы негизсиз согуштук чыр-чатактарга аралашты.

2000-ж. шайлоо республикалык партиянын өкүлү, 1989–1993-жж. АКШда президент болгон Ж. Буштун уулу Ж. Бушка ийгилик алыш келди. Ж. Буштун шайлоо алдындагы программасына АКШнын экономикасын дүйнөлүк рынокто атаандаштыкка жөндөмдүү денгээлге көтөрүү, өлкөнүн согуштук кубатын бекемдөө милдеттери кирген.

## ؟ Суроолор жана тапшырмалар

1. АКШнын согушка чейинки мезгилгө салыштырмалуу саясий стратегиясы кандайча өзгөрдү? АКШдагы түрдүү доктриналардын мисалында «дүйнөлүк жоопкерчилик» терминин түшүндүргүле.
2. АКШнын 1960-жж. реформачыл саясатынын мазмунун ачып бергиле. Реформаларды жүргүзүүнүн себептери эмнеде?

3. Демократиялык жана республикалык партиялардын ортосунда экономикалык жана социалдык саясатында кандай айырмачылыктар бар?
4. Согуштан кийинки мезгилдеги американлык президенттердин бирине мүнөздөмө бергиле.
5. Рейгандын өкмөтүндө «рейганомика» деген атка конгон иш-чараларды мүнөздөгүлө.
6. Клинтондун «үчүнчү жол» саясатынын негизги белгилерин болуп көрсөткүлө.
7. Эмне үчүн демократтар экономикалык осуу шартында 2000-ж. шайлоодо женилип калышты?

## § 24. Батыш Европа өлкөлөрү

**Улуу Британия экинчи дүйнөлүк согуштан кийип.** Улуу Британия антигитлердик коалициянын катышуучуларынын бири болгондуктан, экинчи дүйнөлүк согуштан жеңүүчү катары чыкты. Анын адамдык жоготуусу биринчи дүйнөлүк согуштагыдан аз болгон, бирок, материалдык зыяндары көптөгөн млрд фунт стерлинг менен эсептелди. Мындан тышкары, Улуу Британия өзүнүн тышкы каржылык активдеринин (жүгүртүүдөгү акчалар) маанилүү бөлүгүн жоготуп алды да, АКШга жана өзүнүн доминиондоруна карыз болуп калды. Мындай эки ачалуу абалды согуш жылдарында премьер-министр болуп турган У. Черчилль «триумф жана трагедия» деп атаган.

1945-ж. июлдагы парламенттик шайлоолордо бийлик үчүн партиялык-саясий күрөш эн башкы эки атаандаштын: консерватордук жана лейбористтик партиялардын ортосунда журдү. Адатта экоонүн бири женип чыкчу. Ошол саясий маятник азырга чейин сакталып калган. Согуштан кийинки биринчи шайлоолордо ийгилик лейбористтик партияны жандады.

**Лейбористтик өкмөт. 1945–1951-жж.** Лейбористтер шайлоочулардын алдына социалдык чөйрөде жүргүзүлө турган реформалардын кенири программасы менен чыгышты. Лейбористтердин программысы «Келечекке карай кадам» деп аталган. У. Черчилль жетектеген консервативдик партиянын так программысы болгон эмес, алар У. Черчиллдин кадыр-барьына ишенишкен. Консерваторлор жашоо шарттарынын анык жакшырышын каалашкан англдардын маанайларын эске



Уинстон Черчилль  
(1874–1965)

алышпагандыктан, оор женилүүгө учурашкан. Лейбористтер үчүн 12 млн адам добуш берип, алар жамааттар палатасындагы орундардын үтчөн экисине ээ болушкан.

Лейбористтик партия негизинен өзүнүн убадаларын аткарган. Өкмөт Англия банкын, көмүр жана газ өнөржайын, электр станцияларын, телеграфты жана радио байланышты, жарапандык авиацияны, суу жана темиржол транспортун, анча-мынча кара металлургияны мамлекеттештирип, мамлекеттин тескоосуне откоруп берген. Мамлекеттештируү сатып алуу жолу менен ишке ашкан. 1945–1948-жж. социалдык камсыздандыруу жана камсыздоо комплексинин жаны системасы кабыл алынган. Ага жумушка жарамдуулугун жоготкон учурда жумушсуздук боюнча берилчү жана кесиптик ооруларга чалдыкканда берилчү акчалай жардам, карыларга жана жесирлерге пенсиялар киргизилген. Акыр-аягында, 1948-ж. саламаттыктык сактоонун улуттук кызматы түзүлгөн жана акысыз дары-дармек берүү жана медициналык тейлөө киргизилген. Лейбористтик партия реформаларды жүргүзүү аркылуу Улуу Британия «демократиялык социализмге» ётөт деп эсептеген.

**Консерватордук өкмөттөр. 1951–1964-жж.** 1951-ж. октябринде шайлоодо женип чыккан У. Черчилль кайрадан өкмөт түздү. Консерваторлор лейбористтер түзүлгөн социалдык структураны алыш салышкан жок. Ал тургай, алар 1945-ж. женилүүдөн жыйынтык чыгарышып, «мамлекеттик бакубаттуулук» программысын кабыл алышкан. Консерваторлордун партиясы бийликтө 13 жыл турду. Ал кырдаалга жараша улам өзгөрүп, социалдык-экономикалык саясаттын жаны ыкмаларын пайдаланып башкарышкан.

1964-ж. кезектеги парламенттик шайлоодо лейбористтер бийликтүү элешти. Г. Вильсондун өкмөтү (1964–1970) консерваторлор баштаган келечектүү экономикалык планды ишке ашыруу жолун тандаган. 1965-ж. парламент улуттук биринчи «беш жылдык экономикалык планды» кабыл алган. Планды аткарыш үчүн Г. Вильсон биргелешкен аракеттенүүнү (өкмөт-бизнес-профсоюздар) камсыз кылышы керек эле. Өкмөттүн «Мүдөөлөр жөнүндөгү декларациясы» маянданы көбйтүүнүн жана бааларды көтөрүүнүн «акыл-эстүү» чектерин сунуш кылган.

1970-ж. парламенттик шайлоолордо консерваторлор женип чыгышкан. Э. Хиттин (1970–1974) экономикалык саясаты өндүрүштү рационалдаштыруу жана тездетилген экономикалык осушту камсыз кылуу болгон. Хиттин тушунда Улуу Британия ЕЭСке кирген. Андан сон профсоюздарга каршы «Өнержайдагы мамилелер жөнүндөгү» мыйзамдын консервативдик варианты кабыл алынган. Ал профсоюздардын иш-аракетине жана иш таштоолорго катаал чектөөлөрдү киргизген. Кабыл алынган мыйзам профсоюздарды күрөшкө көтөргөн. 1974-ж. 24-февральда откон шайлоодо бир аз артыкчылык менен (296га каршы 301 орун) лейбористтер женип кетиши. Премьер-министр

Г. Вильсон (бул орунда аны 1976-ж. марта Ж. Каллагэн алмаштырды) «баалар жана жаңы кирешелер саясатын» башка планда жана варианта кабыл алууга мажбур болгон. Вильсондук-каллагандик (1974–1979) өкмөттөрдүн негизги өзөгү «социалдык контракт» болгон, т. а. профсоюздар менен өкмөттүн ортосунда келишими түзүлүп, ал боюнча профсоюздар маяннанын 5% га чейин кобойтулышун талап кылгандарды колдоп, өкмөт болсо бааларды которбай карман туруп, әмгекчилердин кызыкчылыктарын көздөгөн реформаларды жүргүзө турган болгон. «Контракт» 1978-ж. күзүнө чейин өз күчүн сактаган.

«Маргарет Тэтчердин доору». Консерватордук өкмөттөр 1979–1997-жж. 1979-ж. шайлоодо консервативдик партиянын жаңы лидери Маргарет Тэтчер шайлланган.

Маргарет Тэтчер 1925-ж. дүкөнчүнүн ўй-бүлөсүндө туулган. Оксфорд университетинин химия факультетин бүтүргөн, андан кийин юристтик кесипке болгон. 1959-ж. парламентке шайланип, 1970–1974-жж. агартуу министри болуп дайындалган. 1974-ж. баштап Консервативдик партиянын лидери. 1979–1990-жж. Улуу Британиянын премьер-министри.

Консервативдик партиянын программасында «иши менен толук камсыздоо», «бакубаттуулук мамлекети» жана бюджеттик тартиштык жөнүндөгү мурдагы идеялар алынып ташталган.

Экономикадагы жана социалдык чойрөдөгү жаңы саясат «тэтчерилизм» деген атка конгон.

80-жж., инвестицияларды кобойтуү үчүн шарттар түзүлдү. Натыйжалда мурдагы он жылдыктардагы сенектиктен кийин Улуу Британия өндүрүштү өнүктүрүүдө секирик жасады. Ал әмгек өндүрүмдүүлүгүнү осуушу боюнча бардык өнүккөн европалык капиталисттик олкөлөрдү басып оттү.

Өкмөт чыгашалуу мамлекеттик ишканаларды кыскартуу үчүн аны сатып жиберүү багытын тандап алган. Менчитештириүү өлкөнүн бюджетине 28 млрд фунт стерлинг берди. Миллион жарандар фирмалардын жана ишканалардын акционерлери болуп калышкан. Акция ээлеринин саны өлкөнүн эр жеткен калкынын 7ден 25%нина чейин кобойдү. Тэтчедин өкмөтүнүн жеке менчик мамилелерин бекемдө боюнча дагы бир чарасы – муниципалитеттердин жана шаарлардын турак-жай фондуларын сатуусу болду. 1980-ж. 1,1 млн ўй-бүлө квартиralарын жана ўйлорун женилдетилген баада сатып алышып, 1990-ж. карата ўй-бүлөлөрдүн 65% (20 млн ўй-бүлө) менчик ўйлүү болуп калышкан.



Маргарет Тэтчер

Бардык британиялык өкмөттөр үчүн татаал маселе профсоюздар менен болгон мамиле болгон. Бул маселеде Тэтчер профсоюздарга карши катаал багытты тандаган. Рентабелдүү эмес шахтылардын жабылышына нааразычылык билдирген шахтёрлордун, технологиялык жактан эскирип бүткөн ондүрүш тармактарындагы өз орундарын сактап калуу максатын көздөгөн полиграфисттердин жана почточулардын иш таштоолору күч менен басылган. 1980-жж. жеке менчик секторду, рынок механизмдерин жана инвестициялык саясатты активдештируүнүн жардамы менен 2,5 млнго жакын жумушчу орундары түзүлгөн эле.

М. Тэтчер өзүнүн багытын жүргүзүүдөгү чечкиндүүлүгү жана консервативдик идеаларга бекемдиги үчүн «Темир айым» деген атка конгон.

Британ бизнесин активдештируүдө Улуу Британиянын 1973-ж. Европалык экономикалык союзга (ЕЭС) кирүүсү чон маанигэ ээ болгон.

Консервативдик партия 1983-, 1987-, 1992-жж. парламенттик шайлоолордо женип чыгып, 16 жылдан ашуун убакыт мамлекетти башкарып турган. Бирок, ошол эле учурда социалдык проблемалар курчуган, олконүн региондорундагы онүгүүдө тенсиздик күч алган. Ошондой улам М. Тэтчер консервативдик партиянын лидерлик мансабынан кетүүгө аргасыз болгон, андан кийин партиясы да шайлоодо женилген.

1997-ж. май айындагы кезектеги парламенттик шайлоодо лейбристтер бардык саясий атаандаштарын чон артыкчылык менен женип чыгып, партиянын лидери Энтони Блэр премьер-министр болуп калган.

**Улуу Британиянын тышкы саясаты.** Эзелтен эле Улуу Британия европалык жана дүйнөлүк саясатта өзгөчө орунду ээлеп келген. Бул олко континенттеги согуштарга сейрек аралашкан, бирок дипломатиялык күрөштүн майданында дайыма алдынкы күч катары чыкчу. Тышкы саясат ишиндеги чон тажрыйбасы Улуу Британияга көпкө чейин европалык «концерттерде» биринчи ролдорду аткарууга мүмкүнчүлүк берген.

Экинчи дүйнөлүк согуштан кийин абал өзгердү. Эми биринчилик «пальмасы» жана «дүйнөлүк жоопкерчилик» АКШга отүп, Европада Улуу Британия өзүнчө белүнүп калган. Анын өзгөчө орду өзүнүн үч тараптуу ролу менен аныкталып турган: Улуу Британия эларалык майданда АКШнын башкы шериги болуп калды, ошол эле учурда ал Батыш Европадагы негизги доөлөттөрдүн бири бойдон кала берген. Ошондой эле ал Улуттардын биримдигинин башчысы да болуп турган, болгондо да доминиондорунун аймагы метрополиянын аймагы-

нан 20 эсеге чон болгон. Согуштан кийинки алгачкы жылдарда АКШга баш ийген, каржылык-экономикалык жактан көзкаранды, «озғочо мамиле» түзүлдү.

Ядролук куралдануу жаатында Британ оқмоту партиялык белгилерине карабай Улуу Британиянын озунун ядролук үчилтигин (жер үстүндөгү, дениздеги жана абадагы стратегиялык ракеталык күчторунун жайгашуулары) алып жүрүгө, жок эле дегенде Франция менен бирдей ядролук статусун сактап калууга аракет кылган.

Улуу Британия Корея согушуна, ошондой эле АКШнын жана БҮУнун бир катар акцияларына катышкан.

Улуу Британиянын 1991-ж. *Маастрихтеги Батыш Европалык интеграциялык процессти онуктуруу жана XXI к. башталышына карата саясий, экономикалык жана валюталык союзду түзуу жонундөгү документтерди иштеп чыгууга жана кабыл алууга катышуусу британиялык саясаттын оордук борбору Атлантика тараптан (АКШ) европалык багытты көздөй оогондугунун маанилүү күбосу болуп эсептөт.*

**Франция.** Франциянын согуштан кийинки тарыхы үч мезгилге болунот. Убактылуу бийлик (1944–1946) олкө бошотулгандан кийин Убактылуу оқмот түзүп, жаны мыйзам иштелип чыгып, экономиканы калыбына келтирүү башталган. 1946-ж. декабрдан 1958-ж. күзгө чейинки (мыйзам кабыл алынган) мезгил Тортунчү республика деп аталган. Ал кризис менен аяктап, 1958-ж. жаны мыйзамдын негизинде Бешинчи республика жарыяланган.

**Бешинчи республика.** 1958–1969-жж. Шарль де Голль иштеп чыккан жаны мыйзамды 1958-ж. сентябрдагы референдумун катышуучуларынын 79%ы колдогон. Анын негизинде Улуттук чогулушка мажоритардык системадагы эки турдан турган шайлоолор откорулган. Шайлоонун алдында де Голлдин тарапкерлери «Жаны республиканы коргоо союзу» деген жаны саясий партияны түзүшкөн. Ал «көзкарандысыздар» менен бирге чогулушта көпчүлүкту женип алган. Декабрда де Голль президент болуп шайланган.

1962-ж. президентти шайлоо тартибине ондоо киргизилген. Жаны мыйзамга ылайык президент бүткүл элдик добуш берүү аркылуу шайлана турган болду. Бул олкө башчысын Улуттук чогулуштан жогору көттөңдө. Де Голль толук бийликтөө болгон. Негизги маселелер боюнча ал референдумга кайрылып, бүткүл элдик добуш берүүгө бир катар маанилүү чечимдерди койгон. Ал тышкы жана аскердик саясатка, ошондой эле Алжирге байланыштуу



Шарль де Голль

саясатка жеке өзү жетекчилик кылышп, «жеке башкаруу» бийлигин орноткон.

1960-ж. Франциянын африкалых 14 колониясына эгемендүүлүк берилген. Ультраколониячылардын каршылык көрсөтүүсүн женип чыгышп жана Алжирдеги аскер командачылыгынын козголонун басып, де Голль Алжир Республикасы менен сүйлөшүүлөрдү баштады да, 1962-ж. марта Эвиан шаарында Алжирге эгемендүүлүк берүү жонундогу макулдаштууга кол койгон.

Тышкы саясат. Колониялых согушту бүтүрүп, де Голль жана француз өкмөтү де Голлдун башкы идеясын – козкарандысыз тышкы саясат жургүзүү менен, экономикалык жана социалдык жанылаштуу жолунда Франциянын «улуулугун» калыбына келтириүүгө кириши. Тышкы саясатынын эн маанилүү акциясы Франциянын НАТОнун аскердик уюмунан чыгыш кетүүсү жана анын аймагынан американалых базалардын чыгарылышы болгон. Де Голль Американын Вьетнамдагы аскердик интервенциясын айыптаган.

1968-ж. май кризиси. Экономикадагы жанылануунун жана салыштырмалуу түрдө тез өнүгүүнүн терс натыйжалары да болгон. Салттуу системанын бузулушу баарына эле жага берген эмес, баары эле жаны шарттарга жана өзгөрүүлөргө өздөрүн ынгайлаштырып кете алышпады. Эмгек мамилелерин жана бизнести мамлекеттик жөнгө салуу жадатып, инфляция иренжите баштаган, түрдүү социалдык катмарлардын жашоосундагы артта калуучулук социалдык жарылууга түрткү болду.

Париждеги студенттердин билим берүүнү реформалоону талап кылган чыгуулары 1968-ж. саясий кризиске алыш келген. Окуулашын таштаган студенттер университеттин имаратын эзлеп алышкан. Чакырылган полиция студенттерди аёсуз ур-токмокко алган. 13-май күнү жүз миндеген париждиктер де Голлдун бийлигине карши наразылык билдириүү жүрүшүн чыгышты. Сурап-билилүлор борбордун калкынын бештен торту студенттерди жактай тургандыгын көрсөттү. Айрым лидерлер полицияны күч колдонууга атайдын шыккап, өздөрүнүн токтоосуз революция жасоого чакырыктарын ишке ашыруу максатында башаламандыкка, авантюралых көчө аракеттегине түртүп жатышты.

Бирок, елкөдө революциялык кырдаал жок эле. Экономика жогорулап, улут руханий жактан кайра жааралыш жаткан. Аскер болуктарын жашыруун кыдырып чыккан соң, де Голль армия жана командирлер өзүн колдооруна ынанды. Парижке келери менен де Голль Улуттук чогулушту таркатып, 23-июнга жаны шайлоо дайындал, реформаларды жана «жаны коомду» убада кылган. Шайлоолордо «Республиканы коргоо союзу» деген жаны ат менен аталган де Голл-

дун партиясы женип чыкты. Бардык солчул партиялар – компартия, соцпартия, радикалдар шайлоолордо чон жоготууларга душар болушкан. Ашынган солчул уюмдардын баары биригип, 5% добушка да жетпей, бир дагы орун ала алышкан жок.

**Де Голлдин отставкасы.** Ошого карабастан 1968-ж. май окуялары де Голль үчүн күтүүсүз жана катуу сокку болгон. Шайлоодо женип чыкканына карабай, ал социалдык чыр-чатактарды басандатып, аларды бири-бирине жол берип, ийкемге келүүчү социалдык шериктештик нүкка багыттоо үчүн реформаларды жүргүзүү көрек экендин түшүнүп турду. Алгачкы чарапардын бири жергиликтүү өз алдынча башкаруу реформасы болгон. Бирок 1969-ж. апрелде шайлоочулардын көпчүлүгү жергиликтүү өз алдынча реформанын долбоорун четке кагышты. Добуш берүү натыйжалары билинер замат де Голль тоクトосуз кызматтан кеткендигин жарыялап, өзүнүн чарбагына жөнөп кеткен. 1970-ж. ноябрда генерал де Голль дүйнөдөн кайткан.

Франциянын партияллык-саясий күчторунү 1970-жж. кайра түзүлүшү. Президенттер В. Жискар д'Эстен, Ф. Миттеран, Ж. Ширак кезеги менен либералдык, солчул жана ончул саясий агымдардын өкүлдөрү болушкан. Мамлекеттин башында илимий-техникалык революциянын жаны этабы кулач жайып, дүйнөлүк экономикалык кризистер (1974–1975, 1980–1982) башталган оор жылдарда Президент В. Жискар д'Эстен (1974–1981) мамлекетти жетектеген.

1981-ж. шайлоодо солчулдар президенттikке социалист Ф. Миттеранды шайлап эле тим болбостон, Улуттук чогулушту да абсолюттук көпчүлүктү женип алышкан. 1947-ж. кийин биринчи жолу социалисттер коммунисттерге коалициялык өкмөткө кириүү сунуш кылышкан. Өкмөттү социалист П. Моруа башкарды. Анын максаты биргелешкен программага ылайык дээрлик бардык банктарды жана ири өнөржайдын бир болүгүн (Франциянын 9-ири корпорациясы) мамлекеттештириүү, социалдык тенсиздикти азайтуу, иш менен толук камсыз кылуу эле.

1984-ж. Улуттук чогулушту шайлоодо ончулдар көпчүлүктү женип алышты да, социалист-президенттин тушунда ончулдардын өкмөтү түзүлдү. Ал бюджеттин тартыштыгын кыскарттуу максатында катаал үнөмдөөнү жана кайра жеке менчиктештириүүнү баштаган, бул консерватордук багытты көздөй бурулуу эле. Мындай кырдаал



Жак Ширак

Ф. Миттеранга 1988-ж. президенттик шайлоодо кайрадан женип чыгууга оболгө түзгөн. Солчул президент менен ончул өкмөттүн каршылаштык абалында, президенттин кылдат ийкемдүүлүгүнө байланыштуу саясий кризистерсиз кырдаал сакталып турду.

1995-ж. майдагы президенттик шайлоодо ончулдардын лидери Париждин мэри Жак Ширак женип алган. 1997-ж. президент Улуттук чогулушка мөөнөтүнөн мурда шайлоо жарыялады. Анда солчул күчтөрдүн блогу (социалисттер, коммунисттер, «жашылдар») женип чыкты да, Франция карама-каршы туруунун «тескери» кырдаалына келди: эми тескерисинче, ончул президенттин тушунда солчул өкмөт түзүлгөн.

**Италия. Каршылык көрсөтүү кыймылы жана республиканын түзүлүшү.** Экинчи дүйнөлүк согуштан кийин өлкөдө англиялык-америкалык аскерлер турган, бирок италиялыктарга демократиялык бийликтүү калыбына келтирүү укугу берилген. 1946-ж. 2-июнда мамлекеттик түзүлүштү аныктоо боюнча референдум болуп оттү. Референдумда Христиандык демократиялык партия добуштардын 35%ын, социалисттер 20%ын, коммунисттер 19%ын алган. Ушул башкы партиялардын кызматташуусу менен конституция иштелип чыккан.

Мамлекеттин башчысы парламенттин эки палатасы (депутаттар палатасы жана сенат) шайлай турган Президент болуп эсептелет.

Италиянын конституциясы 1948-ж. 1-январда күчүнө кирген. Шайлоодо добуштардын 45%ын алган Христиан демократиялык партиясынын лидери Де Гаспери өкмөттү түздү.

**Социалдык экономикалык онүгүү.** 1950-1960-жж. Италияда экономикасынын онүгүү темптери кескин төздел, «италия керемети» деген термин пайда болду.

Экономикасы жана технологияны жана алдынкы техникины киргизгендөн улам ескон. Италия оноржайы онүккөн өлкөлөрден патенттерди жана лицензияларды массалык түрдө сатып алып турган. Анын өсүшүнө майда жана орто фирмалар чон салым кошушкан. Алар жана технологияларды колдонушкан.

Италиянын региондорун онуктуруудогу диспропорциялар (гулдөп онүккөн түндүк жана сенектик абалдагы түштүк) коомдогу олуттуу чыр-чатактарды – коррупцияны, террорду, кылмыштуулукту пайда кылышп, саясатка мафиянын аралашуусун шарттаган.

**Италиядагы 50-90-жж. партиялык саясий күрөш.** Италияда согуштан кийинки он жылдыктарда көп партиялуу саясий система сакталып калган. Бирок 1947-ж. баштап бир нече ондогон жылдар бою Христиандык демократиялык партиянын үстөмдүк ролу сакталып калган.

1970-жж. ортосунда кырдаал өзгөрдү, 1975-ж. шайлоодо ХДП 35%, коммунисттик партия 34% добуш алды. ХДПнын корынуктуу ишмери Альдо Моро «үчүнчү варианты» же «үчүнчү фаза» идеясын сунуш кылды. Эми компартияны олкону башкарууга катышууга чакырмак болушту.

1977-ж. июнда 6 партиянын компартия менен макулдашуусуна кол коюлуп, оқмоттүн саясаты аныкталды. Коммунисттер, социалисттер, христиан демократтар, социал-демократтар, республикачылар жана либералдар биргелешип кабыл алган программа аткарылып жаткан учурда оқмоттүн отставкасын талап кылбоо жөнүндө бир пикирге келишти.


1978-ж. өлкөдөгү саясий кризиsti чечүүнү бил аракети «кызыл бригадалар» деп аталған уюмдун кылмыштуу ишинин айынан ишке ашпай калды. Террорчулар Альдо Морону уурдан кетип өлтүрүштү. Түзүлгөн оқмоттүк кризис өкмөттүн отставкасы жана ИКПнын оппозицияга кетиши менен аяктады. ХДП оқмоттү түзүүгө болгон өзүнүн монополиясынан ажырады.

1981-ж. өкмөт түзүү укугу республикачылардын лидери Спадолинниге, андан кийин социалисттик партиянын лидери Б. Краксиге берилген.

**«Таза колдор» компаниясынын патыйжалары.** 1992-ж. февральда Италияды «таза колдор» деген көнүр масштабдагы кампания башталды. Анын жүрүшүндө бийликтин эң бийик эшелондорундагы, саясий партиялардын жетекчилигинdegи коррупциянын массалык фактылары билинди. Анын ичинде премьер-министрлер, министрлер, парламенттин депутаттары, саясий партиялардын жетекчилири болгон. 1992-ж. февралдан кийинки еки жылдын ичинде паракорлуугу үчүн еки минден ашуун адам камакка алынган.

**Партиялык системанын кулашы.** 1994-ж. марта мөөнөтүнөн мурда откорулгон парламенттик шайлоо мурдагы партиялык система толук талкалангандастыгын көрсөттү. ХДП уч саясий агымга болунуп кетти, ал эми ИСП ез ыктыяры менен таркап жок болду. Компартия шайлоого чейин эле Солчул күчтөрдүн демократиялык партиясы деп аталашып калды.

Шайлоодо миллионер С. Берлускони жетектеген таптакыр белгисиз жаны партиялардын «Алга, Италия!» деген тобу женип чыкты. С. Берлускони «Түндүк лигасынын» жана неофашисттик «Улут-



Альдо Моро

тук альянстын» негизинде өкмөт түздү. Бул өкмөт 1994-ж. аягына чейин гана жашай алды. Көзкарандысыз талапкер Ламберто Дини башында турган өкмөт «партияда жок 53 министр-технократтардан» куралды. Бирок, бул өкмөт да саясий кризиске туруштук бере албады. 1996-ж. апрелде мөөнөтүнөн мурда откөрүлгөн парламенттик шайлоо «Олива» деген блокко биригишкең, солчул күчтөргө жениш алыш келди.

Анда Демократиялык солчул күчтөрдүн партиясы негизги күч катары эсептелген. Бул партия добуштардын 22% алыш, биринчи орунду ээледи. 1998-ж. бир катар туруктуу эмес партиядан тышкары кабинеттер иштеп кеткендөн кийин, Италиянын президенти өкмөттү түзүүнү ДСКПнин лидери Массимо д'Алемага тапшырды.

## ? Суроолор жана тапшырмалар

1. Эмне үчүн 1945-ж. шайлоодо консервативдик партия жана анын лидери Черчиль женилип калышкан?
2. Эмне үчүн согуштан кийинки реформалардын британиялык тажыйбасы «мамлекеттик бакубаттык» теориясынын негизи болуп калды?
3. Улуу Британиядагы профсоюздардын өлкөнүн саясий турмушундагы жана партиялык күрөштөгү ролуна баа бергиле.
4. Лейбористтер менен консерваторлордун идеологиясында жана саясатында эмне айырмачылыктар бар?
5. М. Тэтчердин өкмөтүндөгү экономикалык саясаттын негизги бағытын көрсөткүлө. Рейган менен Тэтчердин өкмөттөрүнүн иш-аралкеттеринде эмне жалпылык бар?
6. 1997–2001-жж. шайлоолордо лейбористтик партиянын женишин эмне камсыз кылды?
7. Франциянын согуштан кийинки тарыхындагы Каршылык корсөтүү кыймыллынын жана солчул күчтөрдүн ролу кандай?
8. Шарль де Голлдун жеке бийлигин мұнозадегүлө.
9. Согуштан кийинки Италиянын социалдық-экономикалык онүгүүсүнүн өзгөчөлүктөрү эмнеде?

## § 25. Борбордук жана Түштүк-Чыгыш Европа өлкөлөрү

Экинчи дүйнөлүк согуш аяктагандан кийин Чыгыш Европа өлкөлөрүндөгү абал. Согуштан кийинки мезгилде көбүнчө «Чыгыш Европа» деп аталып жүргөн Борбордук жана Түштүк-Чыгыш Европанын өлкөлөрү (Польша, ГДР, Венгрия, Чехословакия, Югославия) оор сыноолордон оттүштү. Согуш жылдарында алардын айрымдары (Польша, Чехия, Югославия) германиялык жана италиялык

аскерлер тарабынан оккупацияланган. Башкалары Германиянын жана Италиянын союздаштарына айланышкан, же ушул өлкөлөр менен тынчтык келишимдер түзүшкөн эле (Болгария, Венгрия, Румыния).

1945–1948-жж. Чыгыш Европанын өлкөлөрүндө парламенттик бийликтөрдин, көп партиялуулуктун, жалпы шайлоо укуктарынын калыбына келтирилиши, мыйзамдардын кабыл алышы, агрардык реформалар, согуш кылмышкерлерин жазалоо, улутчул кылмышкерлердин мүлктөрүн мамлекеттештируү, демократиялык кайра түзүүлөр жүргүзүлгөн. Бирок СССРдин түздөн-түз кысымы жана кийлигишүүсүнүн натыйжасында 1947–1948-жж. Чыгыш Европанын өлкөлөрүндө бийликтөр коммунисттик партиялар келишип, оздөрүнүн саясий каршылаштары болгон либералдык-демократиялык партияларды сүрүп чыгышкан жана жок кылышкан.

Коммунисттер оздөрүн элдин мыйзамдуу оқулдору катары корсо-түшүп, алардын лидерлери аскердик жана партиялык жетекчиликтен сырткары, мамлекеттик кызматты да ээлеп алышкан.

Элдик-демократиялык революциялардын мезгили деп аталган жеке бийлики бекемдөө процесстери аяктагандан кийин, жогоруда аталган өлкөлөрдүн коммунисттик партиялары социализмди куруунун башталгандыгын жарыялашкан. Мында СССРдеги советтик социалдык-экономикалык жана коомдук-саясий онүгүү үлгү болгон жана коммунисттик идеологиянын үстөмдүгү орногон. Борбордук жана Түштүк-Чыгыш Европанын өлкөлөрү СССРдин тажрыйбасын чоң жана кичи-не даражада көчүрүп алышкан. Югославия социалдык-экономикалык саясаттын башкача түрүн тандап, Батышка көбүрөөк ыкtagан.

**Германия. Германиядагы оккупациялык бийлик (1945–1949).** Германия багынын бергенден кийин бул өлкөнүн батыш зоналарын – АКШнын, Улуу Британиянын, Франциянын аскердик бийликтөрө, чыгыш зонасын советтик аскердик административдик бийликтөр башкардын калышты. Жалпы жетекчилик үчүн төрт тарафтуу *Көзөмөлдөө көнеш* түзүлгөн. Женип чыккан доёллөттөрдүн максаттары герман милитаризмин жана улутчулдуктун түп-тамыры менен жоготуу, картелдерди жоюу, улутчулдуктан арылуу жана өлкөнү демократтасыруу деп жарыяланган.

**ГФРдин түзүлүшү.** Батыштагы оккупациялык бийликтөр 1948-ж. 20-июнда Батыш Германияда акча реформасын жүргүзүшкөн жана Германиянын батыш зоналары үчүн мыйзам иштеп чыгуу боюнча парламенттик көнеш түзүшкөн. 1949-ж. 8-майда бул көнеш мыйзамдын долбоорун бекитти. Анын негизинде 1949-ж. 14-августта парламенттин *томоникү палатасы* – бундестагга шайлоо откорулгөн. Анда алдынкы ролду ХДС ойноп, 141 орунга ээ болгон. ГСДП – 120 орун, СДП – 52, ГКП – 15 орун алышкан. Жогорку палата – бундесрат жер иштетүүчүлөрдүн оқулдорунун куралган. 1949-ж. 7-сентябрда бундестаг жана бундесрат мыйзамды бекитишп, Германия

*Федеративдүү Республикасынын президенттегине канцлер Конрад Аденауэрди шайлашкан. Ал 20-сентябрда парламентке биринчи өкмөттү сунуштаган.*

**ГДРдин түзүлүшү.** Советтик оккупациялык зона болгон Чыгыш Германиядагы окуялар да ошондой эле сценарий менен жүрдү. Батыш зоналардагы акча реформасына жооп иретинде жана калкты каржылык чайкоочулуктан коргоо үчүн Чыгыш Германиянын аймагына чыгыш маркасы киргизилген.

Чыгыш Германиянын саясий партиялары, алардын ичинде Германиянын бирдиктүү социалисттик партиясы башкы ролду ойногон Улуттук фронт түзүлүп, ага саясий партиялар – ХДС, либералдык демократиялык партия, дыйкандар партиясы кирди.

Коомдук кыймылдар жана партиялар Немис улуттук кенешин шайлашип, ал өзүнүн 1949-ж. 7-октябрдагы сессиясында Чыгыш Германиянын аймагында Германия Демократиялык Республикасы түзүлгөндүгүн жарыялаган. Палата ГДРдин президенттегине О. Гроверолду шайлаган. 12-октябрда ал ГДРдин бириңчи өкмөтүн түзүп, бекитүүгө сунуштаган.

Ошентип, Германиянын аймагын бөлүү ишке ашырылган. Бир немис эли эки Герман мамлекетине болунуп, социалдык-экономикалык жана саясий эки башка системада жашап, социалисттик ГДР менен капиталисттик ГФР тарыхый мелдешке чыгышты.

**ГФР. 1950–1980-жж. партиялык-саясий күрөш.** ГФРдин саясий системасында башкы орунду эки партия – Христиандык-демократиялык союз (ХДС) жана Германиянын социал демократиялык партиясы (ГСДП) эзлеген.

1949–1966-жж. Германия Федеративдүү Республикасында өкмөттү ХДС түзүп, канцлер болуп ошол партиянын лидери шайланган жана экономикада неолибералдык саясат (социалдык рыноктук чарба) жүргүзүлгөн. Экономикалык өнүгүүнүн «герман керемети» дал ошол жылдарга туура келет.

**«Кичи коалиция».** ГСДП жана ЭДП. 1969–1982-жж. Германия Федеративдүү Республикасында Германия Социал Демократиялык партиясы (ГСДП) менен Эркин Демократиялык партия (ЭДП) союзга биригип («кичи коалиция» деп аталган), өкмөт түзүшкөн. Өлкөнү башкаруунун башташы этабында жаны канцлер В. Брандт эң башкы маселе катары тышкы саясатты – Польша, Чехословакия, ССРР жана ГДР менен болгон мамилелерин нормалдаштыруу жана Германияны бириктириүүнү күч менен чечүү мүдөөсүнөн баш тартуу жонунде келишимдерди түздү.

Экономика жаатында ГСДП башкарған жылдар терең экономикалык жана структуралык кризистерге туура келди. 1982-ж. тартып

ГФР өкмөтүн канцлер Гельмут Коль – ХДС-тин лидери башкарған. 1983-ж. марта бундестагга шайлоо учурунда Г. Коль «экономикалык жогорулоо үчүн добуш бергиле» деп жар салып, экономикага мамлекеттин кийлигишүүсүн қыскартууга убада берди.


Экономикалык кризистердин тооскоолун басып өтүп, ГФРдин экономикасы постиндустриялык коомдун жана электрондук илимий-техникалык революциянын шарттарында жаңыча өстү.

**ГДРдин социалдык-экономикалык жана саясий онутушүү. 1950–1980-жж.** 1949-ж. октябрда ГДР түзүлгөндөн кийин, өлкөдөгү мамлекеттик жана саясий жетекчиликти колуна алган Германиянын Социалисттик бирдиктүү партиясы социалисттик коомду курууга киришти. Ага социализмдин советтик системасы үлгү катары кызмат кылды. Индустриялаштыруу, айыл чарбасын кооперативдештирүү, коомдун идеологиялык биримдигин камсыздоо, гүлдөп онүгүп жаткан ГФР менен коншулаштыкты сактоо саясаты жүргүзүлгөн.

16 млн калкы бар өлкөдө көп тармактуу ондүрүш менен администратордик-тескөөчүлүк системанын үлгүсү түзүлүп жатты. Эмгекчил немистер материалдык ресурстардын максатсыз жок кылышын жатканы менен келише алган эмес. Азық-түлүктүн бөлүштүрүлүшү да көнүлдөрүн чоктургон, 1958-ж. чейин азық-түлүк карточкалары сакталып турган.

**Бийлик кризиси.** Нааразычылык стихиялык мүнөздөгү массалык чыгуулардан билинни турду. Массалык чыгуулар 1953-ж. 17-июнда Берлинде, Лейпцигде, Гёрлицте жана башка шаарларда башталган. Алар ГДРде турган советтик аскерлер тарабынан күч менен басылган. Нааразычылык билдириүү ар түрдүү формада чыккан. Бирок, эн кенири тараганы – чыгыш германиялык немистердин Батыш Германияга тынымсыз качып кетүүсү болгон. Буга жооп катары чегараларды жабуу башталды. 1961-ж. чуулгандуу Берлин дубалы курулган. Бранденбург дарбазасынын айланасына темир торлор жана тикендүү зым тартылып, дубалды автоматчылар коргошуп, качууга аракет болсо эле атууга буйрук алышкан.

**Реформалоо аракеттери.** ГДР өкмөтү 1960-ж. башында бышып жетилген реформаларды ишке ашыруу боюнча бир катар жигердүү чараларды көргөн. Ишканалардын салыштырмалуу өз алдынчалыгы менен борбордоштурулган пландоону айкалыштыруу, чарбалык эсеп ж. б. чаралар киргизилген. Бирок анын баары жеке менчикти иш



Гельмут Коль



Эрих Хонеккер

жүзүндө толугу менен жоюу жана ишканалардын автономиясын чектөө аркылуу жүргүзүлгөн.

1960-ж. башында жетекчиликке Э. Хонеккердин келиши бир катар реформаларды токтотууга, пайда болгон мамлекеттик жеке менчик ишканалардын жабылышына алып келген. Коомдук чөйрөде мамлекеттин коопсуздук кызматы миндеген тыңчилары менен жарандардын турмушуна кийгилишүүсү улам көбөйө берген. Социалдык проблемалар канчалык көбөйгөн сайын, адамдардын артынан түшүү жана куугунтукка алуу да катаалдай баштаган.

Ошентип, ГДРде социализмди куруу ураанынын астында борбордоштурулган башкаруунун белүштүрүүчү системасы түзүлүп, тоталитардык социализм калыптанган.

**Системанын кризиси.** ГДРде 1980-ж. карата саясий кырдаал опурталдуу болуп, абал начарлап кеткен. Расмий басмасоздо экономикалык пландардын ийгиликтүү откарылып жаткандыгы жонундөгү билдириүүлөр жайнаганы менен, иш жүзүндө экономикада терен ажырымдар бышып жетилип, бюджеттин тартыштыгы жылдан-жылга көбөйүп, мамлекеттин карызы 20 млрд доллардан ашып кеткен. 1989-ж. биринчи жарымында эле, мурда ГФРге качып откөн 2 млн адамга дагы 350 мин адам кошуулган. Революциялык кырдаалдын жогорулашынын алгачкы белгилери катары жана саясий жана коомдук уюмдар түзүле баштаган. ГДРдин 40 жылдыгы белгилене турган 7-октябрда расмий иш-чараларды откөрүүгө каршы уюштурулган демонстрация күч менен таркатылган. Ошондон кийин башка шаарларда массалык чыгуулар болуп, ГДРде «баркымт революциясы» башталган.

**ГДРдеги революция.** Германиянын биригүүсү. ГДРдеги саясий кризистен бийлик алмашкандан кийин гана чыгууга болот эле. 1989-ж. 18-октябрда Э. Хонеккер отставкага кетти. *9-ноябрда Берлин дубалы кулады.* ГДР менен ГФРдин жакындашуу темпи барган сайын козөмөлдөн чыгып, башаламан мүнөзгө ээ болду. Германиянын чыгышында мамлекеттик структуралардын жана саясий партиялардын кулап жок болуу процесси жүрүп, экономика кыйроону көздөй баратты.

1990-ж. 18-марта шайлоо откөрүлгөн. Бул ГДРдеги биринчи эркин шайлоо эле. Анда ХДС женип чыккан. ХДС коммунисттерден болунып, «Германия үчүн альянс» деген жаны уюмдун озөгүн түзгөн.

Бул Альянс Г. Колдун жеке башкаруусу жана ГФР көрсөткөн материалдык колдоо аркылуу түзүлгөн эле. ХДС жана анын союздаштары 48% добушка ээ болушуп, палатадагы орундардын көпчүлүгүн женип алышкан. Шайлоонун жыйынтыгы (ГСДП – 22%, ДКП – 16%) ГДР менен ГФРдин жакындашуу процессин токтотууга мүмкүн эместигин билдирген. 1990-ж. 1-июндан тартып ГДРде батыш германиялык марка киргизилген. 1990-ж. 3-октябрдан тартып ГДРдин жерин ГФРге кошуу жонундо келишилгө кол коюлган. Германиянын биригүүсү дүйнолук маанидеги зор тарыхый окуя болду.

**Чыгыш Европада тоталитаризмдин бекемделиши. Советтик үлгүдөгү онуттуу.** 1947-ж. АКШнын мамлекеттик секретары А. Маршалл Европа өлкөлөрүнө согуштун кесепетинен арылуу учун жардам берүү идеясы менен чыккан. Анда жардам алуучу өлкөлөр экономикасынын абалы жонундө, канча суммадагы жардам талап кылышына жана түшкөн каражатты кайда жумшай тургандыгы жонундогу маалыматтарды берүүгө тийиш эле. Анын негизинде АКШнын конгресси жардам берүү жонундогу чечим кабыл алмак. Мында алар «бир ок менен эки коён атышкан». Тагыраак айтканда, эки максатты көздөшкөн. Бир жагынан, европалыктарга согуштун кесепетинен арылууга жардам берип, таасирин бекемдөө, экинчи жагынан, АКШнын ашыкча капиталын жүгүртүүгө жумшап, өздөрүнүн продукциясын сатууга жөндөмдүү рынокту түзүү каралган.



Берлин дубалынын кулашы. 1989-жыл, 9-ноябрь.

Сталин жана анын айланасындагылар «Маршаллдың планына» шектүү карашкан. Алар аны «маршаллдашкан» өлкөлөрдүн үстүнен АКШнын экономикалык жана саясий үстөмдүгүн орнотууга жасаган аракет катары кабыл алышкан. СССРдин Чыгыш Европадагы таасирине доо кетирүүнү каалабаган советтик жетекчилик американалык долбоорго катышуудан баш тартууга жетишүү үчүн чыгыш европалык өкмөттөргө кысым жасаган. Коммунисттер жана солчул партиялар бийликтө турган Чыгыш Европа өлкөлөрү бол планды кабыл алышкан жок. Алар өздөрүнүн күчүнө таянуу жана СССРдин жардамы аркылуу онүгүүнү төзөтүү идеясы менен чыгышкан. Аларга экономиканы мамлекеттештирүү, оор оноржайын онүктүрүү, дыйкандарды коллективдештирүү жана кооперативдештирүү милдеттери коюлган.

1947-ж. Коммунисттик жана жумушчу партиялардын маалымат бюросун (Коминформ) түзүү менен, иш жүзүндө «бир тууган олколөргө» жетекчилик Москвадан жүргүзүлө баштаган.

Болгариянын жана Югославиянын жетекчилери Г. Димитров жана И. Б. Тито СССР кошулбаган Чыгыш Европа өлкөлөрүнүн конфедерациясын түзүү жөнүндөгү сунуш менен чыгышкан. Болгария жана Югославия достук жана өзара кызматтастык жөнүндө келишимге кол коюшуп, «ар кандай агрессияга, ал кайсы тараптан келбесин каршы туруу» деген пункт киргизишкен. Ага Франциянын жана Италиянын коммунисттик партиялары да кирген. Ал И. В. Сталиндин Г. Димитров жана И. Б. Тито менен чатаакташуусуна алыш келген. Сталин Титону буржуазиялык улутчулдуту үчүн күнөөлөп, анын бийлигин кулаттуу жөнүндөгү чакырык менен югославиялык коммунисттерге кайрылган. Москвага сүйлөшүү үчүн чакырылган Г. Димитров Сталин менен жолугушкандан кийин каза болгон.

Югославияда, башка Чыгыш Европа өлкөлөрү сыйктуу эле, социалисттик кайра куруулар ишке ашырылган. Антсе да И. Титонун аракеттери СССРде Сталин өлгөнгө чейин фашисттик бийликтөрү бааланган. Югославия менен болгон бардык байланыштар үзүлгөн.

Коммунисттик бийликтө Чыгыш Европа өлкөлөрүнүн көпчүлүгүндө туруксуз бойдон калган. Бул өлкөлөрдүн калкына Чыгыш менен Батыштын ортосундагы «маалыматты тосуучу дубал» тургузулганына карабай, коммунисттик жана жумушчу партиялар жетектеген экономикалык саясат натыйжасыз экендиги дайын болгон.



Иосип Броз Тито

**Чыгыш Европадагы кризис жана «Брежневдин доктринасы».** Чыгыш Европада социализмдин советтик үлгүсүнүн кризиси ал орнотулгандан көп узабай эле башталган. 1953-ж. И. В. Сталиндин каза болушу социалисттик лагерде өзгөрүү үмүтүн жаратып, ал тургай, ГДРде көтөрүлүшкө алып келген. КПССтин XX съездинде Сталиндин керт башына сыйынууну айыптоо, Чыгыш Европа олкөлөрүндө алар койгон жетекчилердин кылмыш иштеринин бетин ачуу жана аларды кызмат ордунан алмаштыруу менен коштолгон. 1956-ж. Коминформдун жоюлушу жана СССР менен Югославиянын мамилесинин онолушу, советтик жетекчиликтин Чыгыш Европа олкөлөрүнүн ички саясатына көзөмөл кылуудан баштарыши катары кабыл алынган.

Ушундай шартта жаны жетекчилер жана коммунисттик партиялардын ишмерлери (М. Жилас – Югославияда, Л. Колпаковский – Польшада, Э. Блоз – ГДРде, И. Надь – Венгрияда) өз өлкөлөрүндөгү өнүгүү тажрыйбасын жумушчук кыймылдынын кызыкчылыгы учун кайра карап чыгуу жолуна түшүшкөн. Бирок бул аракеттердин саясий жылынтыктары КПССтин жетекчилеринин кыжырын келтирген.

1956-ж. октябрда Венгриядагы башкаруучу партия тарабынан башталган демократияга өтүү коммунисттерге карши революцияга өсүп кеткен. Өлкөнүн жаны жетекчиси И. Надь Венгрияны бейтарантыкка жана өлкөнү аскердик Варшава келишиминен чыгууга үндөген. Советтик аскерлердин Венгрияга басып киругүсүнүн натыйжасында көтөрүлүш күч менен басылып, жүз миндерген венгрлер чет өлкөлөргө качышкан, өлкөдө калктын кенири катмарына карши репрессиялар башталган. И. Надь көп етпөй кармалып, Я. Кадардын советтик маанайдагы жаны өкмөтүнүн өкүмү менен дарга асылган.

Венгрияда болуп откөн окуяларды советтик мамлекеттик-партиялык жетекчилик, бүткүл Чыгыш блокко катары коркунуч жана Батышта СССРдин чегараларына түздөн-түз кол салуу аракети катары караган. Экинчи жолу ушундай эле операция 1968-ж. августта Чехословакияда башкаруучу партиянын жетекчиси А. Дубчек социализмден баштартуу эмес, аны өркүндөтүү – режимди жаңылоо, «адамгерчиликтүү социализм» учун деген программа менен чыкканда кайталанган. Советтик тарап Варшава келишиминдеги өз союздаштарынын арасында «даярдоо» иштерин жүргүзгөндөн кийин ушул уюмдун механизмин пайдаланып, Чехословакияга басып кирген да, бул өлкөнүн жетекчиси А. Дубчекти кызматынан алган. Чехословакиядагы репрессиялык иш-чаалар 1956-ж. Венгриядагы сыйктуу эле кайталанган.

«Прага жазы» деген атка конгон Чехословакиядагы окуядан кийин СССРдин жетекчилиги «Чыныгы социализмди» коргоону өзүнүн милдети деп эсептей тургандыгын жарыялаган. «Чыныгы социализм» теориясы Варшава келишимине кирген союздаштарынын иш-

терине СССРдин кийлигишүүсүнө негизденген «укук», Батыш олкөлөрүндө «Брежневдин доктринасы» деген атка конгон.

Ошого карабастан, 1970-жж. Чыгыш Европанын көпчүлүк олкөлөрүндө рыноктук эркин мамилелердин негизинде реформалар жүргүзүлө баштаган. Эларалық мамилелердин жумшарышынын на-  
тыйжасында Батыш менен болгон соода-экономикалык байланыш-  
тар күч алган. Тилекке каршы, өзгөрүүлөр чектүү мүнөзгө ээ болуп,  
СССРдин жетекчилигинин маанайына кылчактап кароо менен жүр-  
гүэүлгөн.

Чыгыш Европадагы демократиялык революциялар. 1970-жж.  
аягында Чехословакияда укук коргоо кыймылдары кулач жайды.  
Илимдин жана маданияттын корүнүктүү ишмерлери «Хартия-77»  
деп аталган документте бийликтен эларалық таанылган адам укугун  
сактоону талап кылышкан. Укук коргоочу, согушка каршы жана  
экологиялык кыймылдар, репрессияларга карабастан, Чыгыш Евро-  
панын башка олкөлөрүндө да күч ала баштаган.

1980–1981-жж. Польшада көзкарандысыз «Тилектештик» проф-  
союз уому түзүлүп, дароо эле коммунисттерге каршы багытты эз-  
ген. Ага коммунисттик бюрократиянын бийлигин кабыл албаган  
млндорон эмгекчилер мүчө болуп киришкен. СССР жана анын союз-  
даштары мурдагыдай аскер киргизип, басып салууга батына алыш-  
кан жок. Өлкөдо аскердик абадды киргизип жана экономикада же-  
нилирээк реформаларды жүргүзүү менен нааразылыкты басууну ай-  
калыштырган генерал В. Ярузельскийдин авторитардык бийлигин  
орнотту менен кризис убактылуу чечилген.

Чыгыш Европа олкөлөрүнүн копчулукундо болуп откон демокра-  
тиялаштыруу жана рынок реформаларын жүргүзүү талабын койгон  
массалык чыгуулар, оппозициянын ачыкка чыгышы, башкаруучу  
партиялардын кризисине алыш келген. 1988-ж. Венгрияды коммунист-  
терге каршы саясий партиялар пайда болгон. Венгриялык коммунист-  
тер келишимге барып, адам укугун сыйлоону караган жана жеке  
менчикке ээ болуу укугуда кепил болгон жаны конституция кабыл  
алган. Кеп партиялдуу системага уруксат берилген. Башкаруучу партия  
атын Социалисттик деп өзгөрткөн. 1989-ж. болуп откон эркин шай-  
лоодо ал болгону 10% добуш алган. Шайлоочулардын эн эле көп  
колдоосуна Демократиялык форум – ончул партиялардын бирикме-  
си ээ болгон.

1989-ж. Чехословакияда жапырт антикоммунисттик манифес-  
циялар башталган. Ошол кезде Чехословакияда «баркым револю-  
циясы» (коммунисттик системанын – либералдык, демократиялык  
түзүлүшкө кандуу кармашсыз алмашуусу) деген ото мүнөздүү термин  
пайда болуп, кийинчөрээк ал башка олкөлөрдөгү кайра түзүлөргө


карата колдонулду. Оппозициялык партиялар ачыкка чыгышкан. Федералдык ассамблеянын (парламенттин) көптөген мүчөлөрү коммунистик партиянын катарынан чыгып, *Федералдык ассамблея өлкөнүн конституциясынан Коммунистик партиянын жетектоочу ролу жөнүндөгү жобону алып таштаган*. Жаны өкмөттө коммунисттер азчылыкты түзүп калышкан. Федералдык ассамблеянын терагалыгына А. Дубчек, өлкөнүн президенттигине белгилүү саясий диссидент, бириккен «Жарандык форум» партиясынын башчысы В. Гавел шайланган. Армияда, полицияда, коопсуздук органдарында коммунистик таасирден тазалоо башталган. 1990-ж. шайлоодо «Жарандык форум» көпчүлүк добушка ээ болгон.

Польшада 1988-ж. башталган жалпы ишташтоолор 1989-ж. подпольеден ачыкка чыккан «Тилектештик» менен сүйлөшүүлөргө жол ачкан. Жетишилген келишимге ылайык, өлкөдө демократияга оттүнүн төрт жылдык отмө мезгили белгиленген. Сеймде (парламент) коммунисттерге орундуң  $\frac{2}{3}$  берүүгө кепилдик беришкен. Бирок шайлоонун жыйынтыгы коммунисттер үчүн чоң сокку болду, анткени алар коомдо колдоого ээ болушкан жок. Өкмөттү «Тилектештик» түздү, анын лидери **Л. Валенса** 1990-ж. Польшанын президенти болуп калды.

Румынияда революциянын трагедиялуу варианты болуп отту. 1989-ж. декабрда диктатор Чаушеску элдик которулушту кандуу жол менен басып таштоого аракеттенген. Натыйжалда Н. Чаушескунун бийлиги кулатылып, өзү өлүм жазасына тартылган. Демократиялык революциялардан кийин Чыгыш Европа өлкөлөрү *Варшава келишими уюмуна катышуудан баш тартышып, ал уюм 1991-ж. өз жашоосун токтоткун*. Экономикалык *Озара жардамдашуу Совети да жоюлган*.

**Югославиянын белүнүшү.** Рынок реформасын жүргүзүүнүн натыйжасында экономикалык абалдын оордошу улуттар аралык мамилелердин курчушуна алып келген. Эгерде 1992-ж. Чехословакиянын эки мамлекетке – Чехия жана Словакияга белүнүүсү тынч жол менен ишке ашса, Югославиянын аймагы куралдуу чыр-чатактардын майданына айланган.

И. В. Сталин менен И. Б. Титонун ортосундагы келишпөөчүлүктөн кийин Югославия советтик биридиктиң уюмуна кирген жок. Юго-



Лех Валенса

славиядагы социализмдин үлгүсүнө өндүрүштү өзүн-өзү башкаруу, рынок экономикасынын айрым белгилерин киргизүү, коншу Чыгыш Европа олкөлөрүне караганда, идеологиялык эркиндиктин денгээлиниң жогору болушу кирген. Ошол эле учурда Югославиянын коммунисттер союзунун бийликтеги монополиясы жана ошол партиянын лидери И. Б. Титонун өзгөчө ролу сакталып калган.

Улуту хорват Титонун саясаты федерациядагы республикалардын төң салмактуулугун сактап турууга багытталган эле. 1980-ж. Б. Титонун каза болушу менен федерацияда Югославия мамлекеттин тарыхый уюткесү болуп, негизинен анын армиясын түзгөн Сербиянын таасири ёсо баштаган.

1980-ж. аягында Федерациянын келечеги жөнүндөгү маселе курчуган. Православиелик Сербия менен Черногория мамлекеттин биримдигин сактап калууга умтулгандыгын билдиришкен. Католиктер көпчүлүктү түзгөн Хорватия менен Словенияда федерацияда Сербиянын ролу өтө чоң деген ишеним болгон. Исламдын таасири күчтүү болгон Босния, Герцеговина жана Македонияда да федерацияга болгон нааразылык бар эле.

1991-ж. Югославия ыдырады. Хорватия жана Словения анын курамынан чыгып кетишкен. Анын бүтүндүгүн куралдын күчү менен сактап калууга жасаган федерациялык бийликтин аракети онунан чыккан жок. 1992-ж. Босния менен Герцеговина эгемендүүлүгүн жарайлашкан. Бекем союздук биримдикти сактап калышкан Сербия менен Черногория өздөрүнүн федеративдүү мамлекетин – Югославия Федеративдүү Союздук Республикасын түзүшкен.

Бирок, кризис ошону менен эле бүтүп калган жок, анткени Хорватия, Босния жана Герцеговинанын аймагында калган сербиялык азычылыштын кызыкчылыгы жаны мамлекеттердин кабыл алган конституциясында эске алышбагандыктан, эми бөлүнүү үчүн күрөш башталган. Хорваттар менен мусулмандардын ортосундагы мамиле да татаалдашып кеткен. Күрөш 1992–1995-жж. эларалык коомчулуктун көнүлүнүн борборунда болгон куралдуу кагыльшууга алып келген. Андан кийин сербиялык Косово жергесиндеги этностук албандардын абалы жөнүндөгү проблема алдынкы орунга чыккан. Автономия жөнүндөгү маселенин алынап салынышы, анын калкынын көпчүлүгүн түзгөн албандардын нааразылыгын пайда кылган.

Саясий тирешүү куралдуу кагыльшууларга алып келди, эми анын катышуучулары автономияны калбына келтирүү менен чектелип калышкан жок. НАТО өлкөлөрү сүйлөшүүлөрдү жөнгө салуудан Сербияны коркутууга өтүшкөн. 1999-ж. АКШ жана анын союздаштары БҮУнун уруксаты жок эле Югославияга каршы согуштук аракеттерди башташкан. Бул АКШнын Россия жана Батыш Европа өлкөлөрү менен дүйнөлүк тартипти сактоо жөнүндөгү маселелерде келишпестиктиң терендершине алып келген.

**Социалисттик системанын кризисинин себептери.** Дүйнөлүк экономикада түзүлгөн салттарга жана эрежелерге коошпогон социалисттик экономика, образдуу айтканда, футбол оюну кызып калган учурда талаага коңыччен жана клюшкакачан чыгып, хоккейдин эрежелери менен футбол ойнойм деген хоккейчини зместеткен.

Дүйнөлүк экономиканын «футболу» социалисттик типтеги «хоккейге» туура келбайт эле. Дүйнөлүк эки атаандаштыктын ортосунда кез-кезде жандана түшчү соода жана башка экономикалык байланыштар да социалисттик өлкөлөрдүн өкүнүчтүү абалын өзгөртө албады. Алардын совет доорундагы чарбасын улам барган сайын көп чыгымдарды талап кылган жарыша куралдануу ого бетер бүлүндүрүп турган.

Советтик бийликтегилердин СССРдин эбегейсиз ресурстарын туура эмес пайдалануусу да күчөп бараткан кризистин маанилүү фактору болуп калган. Энергиялуу заттарды (баарынан мурда нефтини жана газды) чарбасыздык менен сарптоо жаратылыш булактарынын айрымдарынын азайышына алып келген. СССР өлкөнүн каржылык-экономикалык кызыкчылыктары менен эсептешпестен, стратегиялык материалдарды, курал-жараптарды, азык-түлүктөрдү «боордош» өлкөлөргө эбегейсиз чон өлчөмдө жана етө эле арзан баада, ал тургай, кәэде бекер берип турган. Албетте, мындай абал түбөлүккө улана бербайт эле, ошондуктан ал кризистин курчушуна алып келген. СССРдин экономикасына мүнөздүү болгон бардык кризистүү тенденциялар европалык социалисттик өлкөлөрдө да болуп жатты. Ырас, социалисттик өлкөлөр советтик экономикага жүктөлгөн аскердик чыгашалардын эбегейсиз оор жүгүн сезишкен эмес. Алар социалдык камсыздоодо, жеке менчик ишмердүүлүктө айрым эркиндиктерге ээ эле. Антсе да алардын чарбасы сенек бойдон кала берген.

Кремль социалисттик түзүлүштү кынк эттирбей карман турган «тизгинди» бошотор замат, ал түзүлүш көз коруну урай баштаган. СССРде бир нече жылдар бою жүрүп келген кайра куруу жана айкындуулук доору Чыгыш Европа өлкөлөрүндө дээрлик көз ачып-жумганча эле ётту. Кубаттуу оппозициялык топтор коомдун басымдуу көпчүлүгүнүн колдоосуна ээ болуп, бардык жерде коммунисттерди бийликтен сүрүп салышты.

## ? Суроолор жана тапшырмалар

1. Фашисттик бийлик талкалангандан кийин Германиянын болунүп калышынын себеби эмнеде болгон?
2. Эмне үчүн ГДРдин экономикалык жана саясий системасы ГФРге салыштырганда жашоого жондомсуз болуп чыкты?
3. Эмне үчүн Германияны бириктириүүгө мүмкүн болду?

4. Экинчи дүйнөлүк согуштан кийин Чыгыш Европа олқолорундогу онүгүү жолдорун мунездөгүү. Алардын онүгүү жолун тандоону кандай шарттар аныктаган?
5. Чыгыш Европа олқолорунун онүгүүсүндөгү өзгөчөлүктөрдү жана жалпылыктарды аныктагыла. Коомду куруунун батыш европалык үлгүсүнөн эмнеси менен айырмаланат?
6. «Брежневдин доктринасы» деген эмне? Аны жарыялоонун мааниси эмнеде болгон?
7. Чыгыш Европа олқолорундо 1980–1990-жж. аралыгында болуп откөн демократиялык революциялардын жайылуу процессин мүнездөгүү.
8. Чыгыш Европа олқолорундогу демократиялык онүгүү жолуна өтүүдөгү кыйынчылыктардын татаалдыгын эмне менен түшүндүро аласынар?
9. Социалисттик системанын кыйрашынын себептери эмнеде?

## § 26. Кытай

**Кытай коммунисттик партиясынын жарандык согуштагы жениши.** 1946–1949-жж. жарандык согушта Кытайдын коммунисттик партиясы<sup>1</sup> женип чыкты. Гоминьдандын<sup>2</sup> жана Чан Кайшинин жеңилиши бир нече себептерге байланыштуу болгон. Японияга карши согуш жылдарында Чан Кайшинин партиясы жана екмөтү өзүнүн кадырын кетирип, Гоминьдандын реформачыл саясаты бардык мүмкүнчүлүктөрүн сарптал бүткөн. Мамлекеттик төбөлдөрдүн паракорлугу жогорку бийликтегилерди чиритип бүткөндүктөн, алар япон агрессиясынын мизин кайтарууга жөндөмсүз болуп чыкты. Согуштан кийинки алгачкы жылдарда Гоминьдан мамлекеттик секторду чет элдик жана улуттук капиталдын эсебинен кенейтүү аркылуу экономиканы толугу менен монополиялаштырууга аракет кылган. Бул корунүш коррупциянын осүшүнө алыш келген. Гоминьдандык бийликтин согуш жылдарында убада берген «саясий турмушту демократиялаштыруудан» баш тартуусу коммунисттик партия жана бир нече саясий уюмдар менен болгон мамиленин курчушуна жана саясий жактан толук обочолонууга алыш келген.

Мамлекеттик сектордун транспортто, өзгөчө темиржол каттамдарында позициясы күчетүлгөн. Гоминьдандын кыштактардагы экономикалык саясаты андан да оор социалдык натыйжаларга алыш

<sup>1</sup> Кытайдын коммунисттик партиясы – 1921-ж. Шанхайда маркстык ийримдин оқылдорунун I съездинде уюшулган.

<sup>2</sup> Гоминьдан – 1912-ж. Пекинде Бирдиктүү республикалык партия, Жалпы прогресс коому, Чыныгы прогрессии республикалык коому жана Жалпы улуттук партиялар биригип, – Гоминьдан партиясын негиздешкен. Төрагасы болуп Сунь Ятсен шайланган.


келди. Инфляцияны токтотуп калуу учун гоминьдандын өкмөтү жер салыгын натуралдык түрдө алыш, ошол эле учурда дыйканды үронду арзандатылган баада сатууга мажбурлаган. Бир нече мяндогон ири жер ээлеринин жер ренталарынан (жерден түшчү пайда) ажырашы бийлике болгон нааразылыкты пайда кылып, алар өздөрүнүн балдарын гоминьдандын армиясына жеңетүүден баш тартышкан. Натыйжада алардын армиясы «кедейлердин армиясына» айланган. Арийне, бул көрүнүш өз учурунда коммунисттик партиянын максаттуу үгүтүнө жем болгон.

Тескерисинче, Кытайдын коммунисттик партиясы Японияга каршы согуш жылдарында өзүнүн күчүн калыбына келтирип, бошотулган райондордун аймагын улам кенейтип, СССРдин жардамы аркасында күжүрмөн армия түзө алган. Компартия согуштан кийин жалпы журтка түшүнүктүү, жеңөкөй, бирок олуттуу ураандарды кеторгон. Манчжуриядагы Япониянын квантун армиясынын талкаланып, куралдарынын кытай коммунисттерине откоруп берилишинин наыйжасында армия курал менен камсыз болгон.

1949-ж. 21-сентябрда Пекин жана Кытай мамлекетинин борбор калаасы деп жарыяланган жана Элдик саясий кеңешменин сессиясы ачылган. Сессия Кытай – «империализмге, феодализмге, бюрократтык капиталга карши күрөш жүргүзөт, тынчтыкка, биримдикке умтулат жана күчтүү, гулдогон, козкарандысыз жана демократиялык мамлекетти курат» деп жарыялаган. Мао Цзэдун башында турган Борбордук элдик өкмөттү шайлаган. 1949-ж. 1-октябрда Пекиндеги Тяньаньмынъ аятында Мао Цзэдун Кытай Эл Республикасы түзүлгөндүгүн жарыялаган.

**Ошыгүү жолу таандоо.** 1949–1957-жж. Кытай Эл Республикасы түзүлүп, экономиканын калыбына келтирилиши менен саясий турмуштун кадырлесе мезгили башталган.

Советтер Союзу биринчилерден болуп Кытайды расмий таанып, дипломатиялык мамиле түзгөн. 1949-ж. декабрда өзара пайдалуу кызматташууну бекемдөө жана кенейтүү үчүн Мао Цзэдун Москвага



Мао Цзэдун

келген. 1950-ж. 14-февралда 30 жылга созулган «Достук, биримдик жана өз ара жардамдашуу келишимине» кол коюшкан. Бул келишимдин негизинде ССРК ЧТЖ башкарруу укугун Кытайга откөрүп берген жана аскердик-денис базасы Порт-Артурдан аскерлерин алыш чыгып кетүүгө макул болгон. Ошондой эле ССРК Кытайга 50 ири оноркай ишканаларын куруп берүүгө милдеттенген.

Ошентип, коммуналаштыруу жана индустрялаштыруунун советтик тажрыйбасын кочурup алуу, ССРДин жардамы менен марксист-сталиндик социалисттик үлгүнү кытай жерине экспорттот өнүктүрүүгө оболго болгон. Агрардык реформа помещиктик жер ээлөөнү жок кылган. Жер калктын 80% ын түзгөн дыйкандарга бөлүштүрүлүп берилген. Кол отпой коммуналаштыруу башталган. Өнөржайын калыбына келтирүү адегенде айрым ишканаларды мамлекеттештириүү менен коштолгон. Кийинчөрээк өндүрүштүн, айырбаштоонун жана болүштүрүүнүн бүткүл системасы мамлекеттештирилген.

50-жж. башында Кытай эларалык обочолонуу абалында калган. Анткени 1950-ж. 25-июнда КЭДР армиясы түштүктүү көздөй жылып, Корея Республикасынын аймагына басып кирген. Согуш Ким Ир Сендин демилгеси жана Сталиндик макулдугу менен башталган. Бирок БҮҮ, АКШ жана анын союздаштары басып алуучулукту айыпташып, согуштук аракеттерге кийлигишишкен. Сентябрда американлык аскерлер Ким Ир Сендин армиясына тылдан сокку уруп, талкалап салган. Согуштук ийгиликке эрденишкен американлык аскерлер 38 параллелди кесип отуп, Пхенъянды ээлеп, КЭР чегарасына жакындаш кирип келишкен. Ошентип, баары биригип 15 мамлекет катышкан, Түштүгүн Америка, Түндүгүн ССР менен Кытай жардам берген 3 жылга созулган корейлер согушу 1953-ж. аяктаган. Бул согуш жеке корей элинин гана эмес, кытай эли үчүн да чон бүлгүн болгон. Анткени млнго жакын солдаттар жарадар болушкан же каза болушкан. Акырында бул согуштун кесепети Кытайдын Батыш менен жакындашуусуна дәэрлик 20 жыл бою тоскоол болуп, эларалык обочолонууга алыш келген. Кытай индустрялык жактан өнүккөн демократиялык өлкөлөрдөн алыштап, дүйнөлүк рыноктон, капиталдан жана идеялардан куржалып калган.

1956-ж. башында Мао Цзэдун жана анын тарапкерлери ККПнын жана партиялык-мамлекеттик аппараттын жетекчилигин тез арада олкөдө модернешүү процесси зарыл экендигине ишенире алган. Мао Цзэдун дыйкандар арасында болгон кадырына ишенип, алардын турмушун жакшыртууга убада берип, күмөн санагандарды чечкиндүү жазалап, кыска убакыттын ичинде өндүрүштүк кооперативдерди курууга киришкен. Июнь айында коммуналарга 110 млн дыйкан чарбалары кирген. 1956-ж. аягында 756 мин өндүрүштүк кооператив-

дер түзүлүп, 96% дан ашуун дыйкандар коммуналык чарбаларга бириктирилип, айыл чарбасына пайдалануучу жердин дээрлик бардыгы алардын колуна откөн. Натыйжада жерсиз калган жана тенденциеллигемекке күч менен откөрүлгөн дыйкандардын өндүрүштүк ишке кызыгуусу таптакыр жоголгон. Өлкө ачарчылыкка кабылган.

Өнөржайында 1950-жж. ортосуна чейин калыбына келтирүү иштери аяктаган, бирок өнүгүү темпи акырындай берген. Мансапкор мамлекеттик-партиялык аппараттын тоскоолдук аракети, тармактык тенсиздик кытай келечегин бүдөмүктөтүп, «жаны Кытайды» куруу идеясы күмөндүү боло баштаган.

Мао Цзэдуундун идеологиялык саясаты – «чоң секирик» жана аны ишке ашыруу аракеттери. 1957–1976-жж. 1956-ж. КПССтин XX съездинде Сталиндик көрт башына сыйыннуучулук саясатынын бетинин ачылышынан кийин эларалык коммунисттик кыймылда терең кризис башталган. Мао Цзэдун өзүнүн диктатордук бийлигинин начарлап кетүүсүнөн чочуп, ошол эле учурда «советтик ревизиячылар сатып жиберген дүйнөлүк революцияны» которуу учун Кытайга ынгайллуу кезек келди деп эсептеген.

1958-ж. Мао Цзэдун олкөнү модерндейшириүүнү аяктоонун тездетилген программынын иштеп чыккан. Ал «чоң секирик» деп аталаип, анын манызы: өндүрүштө болуп көрбөгөндөй экономикалык натыйжага жетишүү, коммунизмдин утопиялык принциптерин ишке ашыруу, «чоң секириктин» жардамы менен кыска убакыттын ичинде коммунизмди куруу болгон. Эгер Мао Цзэдун максатын ишке ашырса, ал эларалык коммунисттик кыймылда башкаруучу абалын бекемдегенге ёбелгө түзөт деп ишенген.

«Чоң секириктин» авантюралык (тобокелдик) саясаты бүткүл Кытайда чоюн жана болот өндүрүүнү көтөрүүдө озгөчө айкын билинген. «Бүт олко болот эритет» деген ураан менен Кытайда «чакан металлургиянын» базасын куруу кыймылы башталды. Негизги басым болот өндүрүүнү кескин жогорулаттууга бурулган. Жылына 20 млн т чоюн өндүргөн 10 мин чакан жана орто мештерди куруу милдети көюлган. Ошол жылдын күзүндө 700 минден ашуун колдо жасалган кустардык мештерде металл эритишкен. Өндүрүштөн сырткары жерлерде металл эритүүдө 100 млн адам иштеген. Өлкөдө жүз миндеген чоюн жана болот эритип-куюучу мештер курулган. Бирок ал чоюн менен болот пайдаланууга жараксыз болуп чыкты.

Айыл чарбасынын өндүрүмдүүлүгүн жогорулаттуу максатында коммунадан сыртта калган дыйкан түтүндөрү совхоздор сыйактуу бир нече миндеген ири мамлекеттик ишканаларга бириктирилген. Бирок бул саясат он миндеген адамдардын ачарчылыктан каза болушуна алыш келген.

Өнержай багытында өндүрүштөгү техникалык эрежелерди, технологиялык процесстерди жана тармактардың үлүшүн бузу менен өндүрүштү тездетилген темп менен онуктурүү планы кабыл алынган.

Айыл чарбасын «коммуналаштырууга» болгон аракет да оң на-  
тыйжа бербеди. 1958-ж. Мао Цзэдун коммунада жашаган жамаат-  
тык чарбаларга барып: «Элдик коммуна – бул социализмден комму-  
низмге ақырындан оттүдөгү эн жакшы жол», – деген сөзү эле айыл  
чарбасын коммуналаштырууга шарттуу белги болуп калган. «Жеке  
чарба короо-жайлар жоюлат, каздар, ордектор, дарактар азырынча  
дыйкандардын менчиги катары калат, бирок кийинчөрөк алар да  
коомдоштурулат. Акчалай айлык берүүнү токтолуп, бекер камсыздоо-  
ну калыбына келтириүү керек», – деген Мао Цзэдун коммунаны ком-  
мунисттик коомдогу социалдык уюмдардын универсалдык формасы  
катары караган. Бардык жерлерде колхоздор жалпы менчиктүү, тен-  
дештирип болуштуруүчүү коомдук ашканалардагыдай акысыз тамак-  
ашы, казармадагыдай жашоосу бар коммуналарга айланган.

Шаарларда жана айыл жеринде өндүрүш чаржайыттыктын сазы-  
на баткан. Партиялык жетекчилердин бир болгугү абалды ондоого ара-  
кет кылышкан, бирок алардын аракеттери репрессияны күчтөтүүгө алып  
келген. Маонун партиялык жетекчилик менен болгон кагылышшуусу  
Кытайды жаны бүлгүнгө дуушар кылды. «Чон секириктин» жылда-  
рында айыл чарба өндүрүшү жыл сайын 10% кыскарып, 10 млн адам-  
дын өмүрүн алып кеткен ачарчылыкка алып келди. «Чон секирик»  
саясаты Кытайга 70 млрд доллар зыянга турду.

**Улуу маданий революция.** 1966–1976-жж. өмүрүнүн акыркы  
жылдарында Мао Цзэдун өзүнүн беделин көтөрүү үчүн жана анын  
кеерт башына сыйынууга каршыларды тымызын жок кылуу макса-  
тында өлкөдөгү жана партиядагы капиталисттик таасирге каршы  
айыгышкан күрөш жүргүзүү жөнүндөгү ураан менен чыккан. Анын  
максаты «улуу коомдун» социалдык тажрыйбасына шек келтир-  
ген партиялык оппозицияны жана бийлик аппаратын жок кылуу  
болгон.

1960-жж. экинчи жарымы – 1970-жж. биринчи жарымы Кы-  
тайдын тарыхына «улуу пролетардык маданий революциянын» доо-  
ру деген ат менен кирген. «Маданий революциянын» максатын Мао  
Цзэдун 1966-ж. майдагы ККП БК саясий бюросунун кенешмесинде  
баяндаган. Кенешменин пафосу «партиялык бийликтө туруп, капи-  
талисттик жол менен бараткандарга» каршы ачык күрөш жарыяла-  
ган. Ал партиядагы оппозицияга каршы жаштарды, баарынан мур-  
да студенттерди жана орто мектептердин окуучуларын пайдаланган.

«Маданий революциянын» жакын арадагы максатын Мао Цзэ-  
дун илимий интеллигенция, окутуучулар жана сүрөтчүлөр чойросуну

кирип алган «козголончуларга» каршы күрөшүүдөн баштоону чечти. Айткени алар аны сыйнап, жеке бийлигинин беделине доо кетиришкен. Анын түпкү максаты «прагматисттик» (Маонун саясий багытын колдобогондор) онуттегү жогорку партиялык жана мамлекеттик ишмерлерди жок кылуу болгон.

Негизинен жаш жумушчу комсомолдордон куралган ыктыярдуулар, бүт өлкө боюнча «тап душмандарын» издешип, эл арасына Маонун чыгармаларынан үзүндүлөр келтирилген кызыл китептерди таркатышкан. Көптөгөн мамлекеттик ишмерлер куугунтукка дуушар болушуп, миндеген окуу жайлары, мамлекеттик жана коомдук мекемелер жабылып, млиодогон адамдар кыштактарга «эмгектик тарбиялоого» жөнотүлгөн.

Ошентип Мао жана анын жактоочулары партиялык кадрларды куугунтукта жок кылууга киришишкен. «Маданий революциянын» жылдарында партиянын 5 млн мүчөсү, миллиондогон партияда жоктор репрессияга дуушар болушкан. Маого кынтыксыз ишенишкен кызыл гвардиячылардын – хунвэйбиндердин отряддары бийлик аппаратына жана интеллигенцияга ач кенедей жабалактап асылышкан. Мао Цээдундун утопиялык тажрыйбалары эбегейсиз зор өлкөнү улуттук кыйроонун чегине алып барды. Сөз улуттуу кырылып калуудан сактап калуу жонундө жүрүп калган.

1976-ж. 9-сентябрда Мао Цээдундун каза болушу менен бийлик үчүн болгон күрөш өлкөнү жарапандык согуштун чегине жеткирди. Күрөште «маданий революциянын» жылдарында репрессияга дуушар болгон Дэн Сяопин башында турган жетекчилердин тайпасы женип чыкты.

ККП БКнын (1978-ж. декабрь) III пленуму дыйкандардын аянычтуу үнүн уккандай болду. Анын чечимдери менен коммуналар таркылып, жер дыйкандарга кайтарылып берилген, соода ачыкка чыгарылып, миндеген рыноктор ачылган. Мамлекеттик план боюнча ондурүү мурдагыдай чон роль ойнобой калды. Өнөржайында ишканалардын башчыларына өз алдынчалык жана тышкы рынокко чыгууга уруксат берилген. Чыгашалуу ишканалардын бир бөлүгү менчиктештирилген. Соодада жана өнөржайында чакан жана орто жеке менчик сектору өнүгө баштаган. Чет өлкөлүк инвестицияларды алууга жана дүйнөлүк рынокко чыгууга жол ачылган.

Экономикалык реформалар авторитардык бийликтин көзөмөлү алдында ишке ашырылса да, эксперименттерден тажап, жүдөп бүткөн өлкө тоталитардык социализмдин кишенинен чыга баштаган.

Кытайдын жаны лидери Дэн Сяопин саясий чөйрөдө коммунисттик партиянын жетекчилигин сактап калуу менен экономикада рыноктук реформа саясатын жүргүзгөн. Натыйжада Кытай өндүрүлгөн

товарлардын өздүк наркы боюнча АКШдан кийинки экинчи орунга чыгып, дүйнөлүк буюм-терим базарларын ээлеп алды. Ошондуктан Кытайдагы реформалардын архитектору катары Дэн Сяопинди эсептешет.



Дэн Сяопин

Дэн Сяопин 1904-ж. Кытайдын түштүк-батыш тарабында туулган. Ал монахтардан Конфуцийдин жана буддизмдин трактаттарын, ал эми жеңе мугалимден байыркы кытай тилин, философияны, математиканы жана башка илимдерди окуп үйрөнгөн. 1920-ж. Францияга окууга кеткен. Францияда социалисттик идеяларын таркаткан «Чигун» кытай журналына редактор болуп калтан. 1926-ж. Дэн Сяопин Москвага келип Чыгыш элдеринин институтуна тапшырып, көп узабай Сүн Ятсан атындагы университетке кеторулган. 1949-ж. Кытай Эл Республикасы түзүлгөндөн кийин, Дэн Сяопин ККП БКнын мүчөсү, анын генералдык секретары, Мамлекеттик Кенештин премьеринин орунбасары, ККП БКнын Аскердик Кенешинин төрагасы болуп турган, он жыл бою ККП БК секретариатын жетектеген.

**Дэн Сяопин. Анын «төрт модерндейшүү» саясаты жана анын наутийжалары.** 1975-ж. Дэн Сяопин «төрт модерндейшүү» программасын иштеп чыккан. Кытайдын тез темп менен өнүгүүсүнө өбелгө болгон рыноктук экономика реформасын жетектеген, анда айыл чарба, өнөржай индустриясы, улуттук коопсуздук, илим жана технология багыттарын бириңчи орунга койгон. Дэн Сяопин башка коммунисттик лидерлерден айырмаланып, «кытайлык социализмдин өзгөчө вариантын» курууга акырындап оттүнү сунуштаган. Ошондой эле өлкөнү башкарууда экономикалык реформаларды мамлекеттик жана аскердик-саясий режимди бекемдөөдөн баштаган. Анын бул чечими дүйнөдө эн улуу саясий жетишкендик катары эсептелет, анткени ал СССР жана Чыгыш Европа өлкөлөрү сыйкытканып «шок терапиясына» кабылып калбоо үчүн, реформаны кылдаттык менен жүргүзүп, экономикалык реформалар саясий реформалар менен коштолуп турган.

Кытай жетекчилери «жолборstu күйруктан алуу коркунучтуу, аны кө берүү андан да коркунучтуу» деген кытайдын накыл сөздөрүн эске алыш аракеттениши.

Натыйжада бир жарым млрдга жакын калкы бар Кытай экономикалык башаламандыктардан арылды.

Дэн Сяопин реформаны саясий жана экономикалык системаны өзгөртүүдөн баштаган. Кытайдын эн эле чон стратегиялык байлыгы – был эмгек ресурсу, ал эми негизги проблемасы – калктын санынын коптүгү. Расмий маалыматтарга Караганда Кытайда учурда 800 млн дыйкандар бар. Ошол дыйкандар жердин жеңе менчик эсси болуп

калышкан. Алар мамлекеттик эркин жерлерге көчүүгө мүмкүнчүлүк алышкан жана кыштакта өзү каалагандай чакан оноржай ишканаларын ачууга укук алган.

Дэн Сяопиндин биринчи жаңылануу саясаты жерди элдик коммуналардан, колхоздук менчиктен кайтарып алыш, өмүр бою пайдалануу үчүн үй-бүлөлүк пайдаланууга, жеке менчикке откоруп берген. Эмгегинин үзүүрүн көргөн дыйкандын ишке болгон кызыгуусу артып, дыйкандар байгерчилик турмушка жетишкен, натыйжалда Кытайдын айыл чарбасы тездик менен осуп, бул модернешүү элде патриоттуулуктун жана алга умтулуунун толкунун жаратты.

Агрардык реформанын ийгилиги Дэн Сяопинге «Кытайды модернешүүнүн экинчи этапы» – оноржай тармагындагы жана экономикиканын чектелген тармагында кайра курууларды баштоого жол ачты.

Дэн Сяопин Батыш өлкөлөрү менен аскердик-саясий тыгыз байланыштарды түздү. АКШ жана Япония Кытайдын геосаясатындагы жаны багыттагы озгерүүлөрдү кубаттоо менен кабыл алыш, Кытайга чоң өлчөмдөгү кредиттерди, техникалык жардамдарды жана түзден-түз инвестицияларды бере баштاشты. Акыркы жылдарда чет элдик инвестициялар Кытайга армияны, илим жана технология багыттарын модернештируүнүн үчүнчү жана төртүнчү этапын баштоого мүмкүнчүлүк түздү.

80-жж. аягында Дэн Сяопиндин макулдугу менен башталган үчүнчү модернешүүнүн негизинде: күчтүү, тандалган, илим жана техника менен бекемделген, кубаттуу коргонуу оноржай механизми бар жана дайыма курал-жарактарды жаңылап туроо жөндөмдүү, социалисттик рынок экономикасына негизделген жаны армияны түзүүгө жетишилди. Бүгүн Кытайдын армиясы – эң чоң корпорация, болгондо да трансулуттук корпорация болуп саналат, анткени «армияда өзүн-өзү камсыздоо жана онүктүрүү» үчүн аскердик бизнеске уруксат берилген.

Батышта да, Чыгышта да армия мамлекеттик ресурстун эсебинен же эл төлөгөн салыктын эсебинен жашайт. Ал эми Кытай армиясы өзүн-өзү багат. Расмий маалыматтарга караганда Кытайдын Улуттук Боштондукка чыгаруу армиясынын 27-30 мин компаниясы жылына 7 млрд доллар акча жүгүрттөт. Кытай аскеринин керектөөсүн канааттандыруу жана курал-жарактын жаны системасын сатып алуу, аскердик объекттерди куруу, армияны жабдуу сыйктуу толуп жаткан маселелерди армия өзү чечет.

Саясий маселелерди чечүүгө армияны тартуу, Кытайдын жээктөриндеги аралдар – Гонконг, Тайвань жана Макаону бириттирүү маселеси каралган. Анда Дэн Сяопин Кытай өзгөчөлүгүндөгү социализмди сактап, ал эми аралдарда капиталисттик түзүлүштүн бардык көрүнүштерүн өзгөртүүсүз калтыруу керек деп эсептеген.

**Гонконгдин кошулушу. Олкөнүн тышкы саясаты.** 1997-ж. 1-иүлдагы Гонконгдин Кытайга кошулгандағы майрамды дүйнөлүк коомчулук кылдат саясатчы Дэн Сяопиндин ақылмандығынын мисалы жана аталған концепциянын жемиши катары баалады. Чынында эле Кытайдын тышкы саясатындагы ири окуялардын бири 1997-ж. Англиянын мурдагы колониясы, Чыгыш Азиядагы эң ири каржы борбору, Гонконгдин эгемендүлүкке ээ болгондугу болду. 1999-ж. декабрда КЭР аймагындағы ақыркы колониялық зэлек – Макао (Аомын) португалдардын 300 жылдық ээлигинен кийин Кытайдын курамына кайрадан кошулду.

1989-ж. апрелде Пекиндеги Тяньаньмынъ аятында миндеген студенттер демонстрацияға чыгышкан. Алардын кытай коомун батыштын ұлгусундо демократаштыруу жөнүндөгү талаптары кандуу аяктады. Жүздеген студенттер каза болуп, миндеген жаштар жарадар болушкан. Кытайда катаал көзөмөл системасы жашап кала берген.

Коомчуулукту «технологиялык камсыздоо», интеллектуалдык деңгээлин жогорулатуу, индустриялык, маалымат жана күндөлүк керектелүүчү товар менен элди камсыздоо, «технологиялык коопсуздук» Кытайдын мамлекеттик саясаттагы башкы багыты болуп калды.

Кытайда жаңы технологияларды ишке киргизүү аркылуу «жогорку технологиялардагы жаңы жерлер» пайда болду. Алар үчүн дениз жээгинде жайгашкан, тышкы соодага географиялык жактан ынгайлуу жерлер тандалып алынат, ошол эле учурда акча жана ресурс байланыштары, административдик мекемелер катуу аскердик көзөмөлге алынат. Аларга Гонконгго жана Макаого жакын жайгашкан «Шэнчжень» менен «Чжухай», Тайвандын тушундагы «Сямънъ» жана «Шаньтоу» жер тилкелери кирет.

1995-ж. карай бул алкактарда өкмөттүн чечими менен 30 мин ишкана ачылып, 1996-ж. чет элдик инвестиция 32,3 млрд Америка доллары менен түздөн-түз камсыздаган. Ижарага берилген жер ақысынын арзандығы, сырттан келген товарга бажы ақысын төлөбөө, жумушчу күчүнүн арзандығы чет элдик инвесторлордун келишине жол ачкан.

Ақыркы 20 жылдын аралығында Кытай экономикалык өнүтүүдөгү түрүктуулугу, дениз жээгиндеги экономикалык райондордун жана шаарлардын инфраструктурасынын курулушундагы ийгиликтер, электрониканын өнүгүшүү, машина куруу, байланыш, космостук жана аскердик технологияларды чыгаруудагы жетишкендиктери боюнча алдынкы орунга чыкса, күнделүк турмушта керектелүүчү техника, химия жана женил өнөржайында пайдаланылуучу буюмдарды чыгарууда да дүйнө жүзүндө алдынкы орунга чыкты.

Кытай экономикасындагы кереметтүү реформалар конфуцийлик адеп-ахлак, салттуу эрежелер менен да айкалышып турат. Б.з.ч.

551-ж. туулган, ез доорунун эң билимдүү адамы Конфуцийдин философиялык теориясы ар бир адамды мамлекетке жана үй-бүлөгө кызмат кылууга чакырат. Көптөгөн кылымдар мурдагыдаидай эле азыр да, ар бир билимдүү кытай чын дилден конфуцийлик идеалга умтуулуга тишиш деп эсептешет. Кытай адеби ар бир инсандан «абийир эрежелерин»: адамды сыйлоо, жоопкерчилик, чынчылдык, адилеттүлүк, улууларды урматтоону, душманга келишпестикти сактоону талап кылат.

Кытай экономикасындагы чет элдик инвестициялардын бир жылдагы деңгээли жүз жылдыктын аягында 165 млрд америка долларына барабар деп бааланса, анын валюталык камылгасы американын 230 млрд долларынан көп деп бааланууда. Өндүрүштүн туруктуу бир жылдык осуу деңгээли 10% дан жогору. Кытайды бүгүн компьютердик жана маалымат технологиясы боюнча «технологиялык ренесансстын аллагы» деп да аташат.

1997–1998-жж. экономикалык жана каржылык кризиске дуушар болгон дүйнөлүк коомчулук учун чоң сабак – бул Кытайдын иш жүзүндө дүйнөдөгү эч кандай каржылык алааматтарга көзкарандысыздыгы. Кытай дүйнөлүк экономикалык кризистин шартында да солк этпестен, өзүнүн экономикасын ар кандай кокустуктардан, каржылык девальвациялардан (акчанын расмий баасынын төмөн түшүшү) коргоп калууга жондөмдүү экендигин көрсөттү.

Кытайдын заманбап ядролук технологияларга: космостук, суу астында жүрүүчү жана кургактыкта пайдаланылуучу куралдардын бутүндөй системасына жана континенттер аралык космостук кара жаттарга ээ болушу аны дүйнөдөгү улуу дөөлөттөрдүн катарына кошту.

Кытайдын кийим, буткийим, турмуш-тиричилике керектүү товар сатуучу базарларынын таң калтыра турган ийгиликтүү экспансиясы (саясий жана экономикалык таасиригин жайылышы) жеке эле КМШ өлкөлөрүнүн гана эмес, АКШ, Германия, Түштүк Корея жана Сингапур өлкөлөрүнүн буюм-тайым базарларын жана дүкөндөрүн толтуруп салды. Россиянын, Казакстандын, Орто Азиянын бардык аймактары Кытай товарларына көзкаранды. «XXI кылым – Кытай кылымы» деп аталган геоэкспансиялык концепция (теориялык түшүнүк) азыркы учурда толук сезилүүдө.

## ?

### Суроолор жана тапшырмалар

1. 1946–1949-жж. Кытайдагы жарапандык согушта Коммунисттик партиянын женин чыгуусунда кандай факторлор маанилүү роль ойногон?
2. «Чон секирик» жана «маданий революция» саясатына мүнөздөмө бергиле.

3. Кытайда 1970–1980-жж. социалдык-экономикалык реформалардын мааниси эмнеде?
4. Эмне үчүн Дэн Сяопинди Кытай реформаларынын архитектору деп аташат?
5. 1989-ж. Кытайдагы студенттердин массалык чыгууларында кандай талаптар коюлган?
6. Азыркы учурда Кытай жетекчилигинин ички жана тышкы саласындагы негизги бағыттар кайсылар?

## § 27. Япония

Тынч океандын аралдарында жайгашкан Япония бардык тара-бынан дениз менен курчалган. Кыргызстан сыйктуу эле анын аянтынын көп бөлүгүн – 80%ын тоолор ээлеп, жердин иштетүүгө жарактуу бөлүгү 15%ын гана түзөт. Калкынын саны 125 млнго жакын, дүйнөдө жетинчи орунда турат.

Көптөгөн өнүгүп келе жаткан өлкөлөр үчүн Япониянын согуштан кийинки калыбына келтирүү жана модерндейшүү тажрыйбасы маанилүү болуп саналат.

**Япония экинчи дүйнөлүк согуштан кийин.** Азиядагы биринчи индустримальык өлкө Япония экинчи дүйнөлүк согуш жылдарындағы атомдук бомбалоодон жана экономикалык талкалануудан катуу жабыркаган. Анын аймагын американлык аскерлер басып алышкан. 1950-ж. улуттук кирешени жан башына өндүрүү 1920-ж. денгээлден да төмөн болгон. Инфляция 150%га жеткен. Ошондой болсо да, Япония тажрыйбалуу жана тартыптуу жумушчу күчүнө, индустримальык өнүгүүнүн тажрыйбасына ээ зэ. Американлык төбелдөрдүн жүргүзгөн реформалары өлконун экономикасынын өнүгүүсүнө ебөлгө болгон.

1945-ж. сентябрда армия, улуттук уюмдар жана жазалоочу органдар таркатылган. Андан кийин жумушчуларга профсоюздарды түзүүгө, билим берүү системасын демократиялаштырууга, чексиз бийликті жоюуга жана экономиканы демократиялаштырууга укук берилген.

Өнержай концерндери – «дзайбацулар» таркатылып, помещиктик жер ээлөө жоюлган жана жер реформасы жүргүзүлгөн.

Япониянын мамлекеттик түзүлүшүн өзгөртүүдөгү эн негизги чара 1946-ж. 3-ноябрда кабыл алынып, 1947-ж. 3-майда күчүнө киргөн жаны Конституция болуп эсептелет. Ал Конституцияда император «улуттун биримдигинин символу» деп жарыяланган, монархиялык бийликті сакталып, бирок, император саясий бийликтен чөттөтилген. Эки палаталуу парламент жалпы жана төң укуктуулуктун негизинде шайланган, аялдар эркектер менен бирдей шайлоо укугуна ээ

булушкан. Өлкөдө көп партиялуу система менен парламенттик демократия бекемдеген. Мамлекеттик укук жөнүндөгү декларацияда: «ар кандай эларалык талаш маселелерди чечүүдө куралдуу күчтөрдү пайдалануудан жана согуштан баштартуу улуттун суверендүү укугу», – деп казылган.

Жер реформасын жүргүзүүде помещиктик жер ээлөө системасын түп-тамырынан жок кылуу караган. Дыйкандар ижарага алган жерлеринин 80% ына ээ болуп калышкан, өлкөдө эркин фермерлердин катмары пайда болгон.

Мурдагы кландык төбөлдөрдүн артыкчылыктары алышып салынган, оноржайды көзөмөлгө алган олигархиялык кландык бирикмелер жоюлган. Эмгек тууралуу жаны мыйзам профсоюздарды түзүүдөгү чектөөлөрдү алыш таштаган, коллективдер араалык келишимдерди түзүү укугун бекитген, 8 сааттык жумуш күнү киргизилген. Өлкөдөгү кайра куруулар япониялык демократиялык онүгүүнүн жаны баскычка откөндүгүн салтанаттаган.

**Америкалык оккупация тартиби.** 1947-ж. «кансыз согуш» башталганда жарыяланган «Трумэндин доктринасы» боюнча Америка Японияны коммунизмге каршы күрөшүүнүн бастионуна айландырууну чечен. Аны «тескери багыт» деп аташкан. Анткени коммунистик жана профсоюздук кыймылдарды басып, «дзайбацу» таркаткан саясатты кайра карап, Японияны кайра куралданыруу караган. Ал тургай, радикалдык кыймылдарга каршы жазалоо чаралары кабыл алышып (жумуштан айдоо, басма органдарын жаап салуу), кетөрүлүшкө чыгууга тыюу салынган.

1950-ж. оккупациялык күчтөрдүн башчысы генерал Макартур Япониянын премьер-министрине «япондор езүн-өзү коргогонго күч жыйнаса, мыйзам тыюу салбайт» деп билдириген. Ошондон кийин жаны армияны түзүүгө жол ачылып 75 мин кишиден турган улуттук полиция корпусун түзүү жөнүндөгү программа кабыл алынган.

1949-ж. чейин экономиканы калыбына келтирүү Американын жардамы жана ири монополияларга өкмөт тарабынан берилген субсидиялар (жардам катары бериле турган акча) аркылуу жүргүзүлгөн. Америкалыктар өлкөнү стабилдештириүү планын төмөнкү тогуз багытта жүргүзүшкөн:



Император Акихито

1) мамлекеттік бюджетті баланстоо; 2) салық жыйымдарын көбейтүү; 3) субсидия берүүнү чектөө; 4) эмгек ақыны стабилдештируү; 5) баа көзөмөлүн орноттуу; 6) сырткы соодага жана чет элдик акчаларга көзөмөлдү күчтүү; 7) экспорттук өндүрүш үчүн зарыл болгон материалдар менен жабдуу системасын жакшыртуу; 8) импортту чектөө үчүн жергиликтүү чийкизат менен товарларды өндүрүүнү көбейтүү; 9) азық-түлүктөрдү жеткирүү системасын жакшыртуу.

1951-ж. 8-сентябрда Сан-Франциско тынчтык келишиими күчүнө киргендөн кийин американлык төбөлдөрдүн ыйгарым укугу токтооп, бийлик толугу менен жарапандык бийликтин колуна откөн.

**Сан-Франциско тынчтык келишиими.** 1951-ж. сентябрда Сан-Францискодо тынчтык конференциясы чакырылган. Ал конференцияны АКШ жана Англиянын башкаруучу чойролору уюштурган. Алар Япония менен болгон тынчтык келишимдин токтомун мурда эле даярдап, өздөрүнүн кызыкчылыгын көздөгөн келишимдин вариантына формалдуу кол койдурууну максат кылышкан. Советтик делегация да келишимге бир нече сунуштарды жана ондоолорду киргизген. Бирок ал сунуштарды кабыл алышкан эмес, натыйжада советтик делегация тынчтык келишимди сепараттык (макулдашылбаган) келишим деп эсептеп, кол коюудан баш тарткан. Аймактык маселе – Куриль аралдары, Түштүк Сахалин ж.б. талааш маселе бойдан кала берген.

Ошол эле учурда Сан-Францискодо АКШ менен Япониянын ортосунда «коопсуздук келишимине» кол коюлган. Анда АКШ өзүнүн аскерлерин Японияда кармоо укугуна ээ болгон. Япониянын аймагында АКШнын аскер-аба базалары жана аскер-дениз күчтөрү кала берген.

Ошону менен биргэе американлыктар Японияны коргоо милдетин алышкан, елкөдө толкундоолорду басуу жана Япониянын коргонуу күчтөрүн онүктүрүү зарылдыгы жөнүндө келишим түзүшкон.

Антсе да, тынчтык келишимдин түзүлүшү менен Япониянын эгемендүүлүктүү кайра алуусу анын өнүгүүсүндөгү жаны этапты ачты.

Япониядагы ички саясий абалдын туруктуулугу 1960-ж. ортосунан тартып, 1990-ж. чейин сакталган. Саясий партиялардын арасынан эн эле күчтүү башкаруучу партия *Либералдык Демократиялык партия* (ЛДП) болгон. Анын негизги атаандашы Япониянын Социалисттик партиясынын окулдору парламентте дайыма азчылыкты түзчү. ЛДП менен СП ортосундагы чон тайпаны түзгөн «ортозаар партия» – Комэйто (1964-ж. уюшулган, будда идеологиясын жактаган) партиясы. Андан сырткары 1959-ж. пайды болгон Демократиялык социализм партиясы жана 1976-ж. уюшулган Жаны Либералдык конгресс иштейт. Япониянын саясий турмушунда барган сайын

парламенттик көзкарандысыз депутаттардын санынын өсүшү алардын өздөрүнүн шайлоочуларынын мудоөлөрүн эске алууга партияны мажбулоосу мүнездүү көрүнүшке айланууда.

Парламенттин жогорку палатасы шайлануу жолу менен түзүлүп, *Кеңеш берүүчү палата* деп аталат. Төмөнкү палата (екүлдөр палатасы) жогорку палатага караганда өзгөчө укуктарга ээ, анткени екүлдөр палатасында көпчүлүк добушка ээ болгон саясий партия премьер-министрди бекитет. Эки палатада тен көпчүлүк добушка ээ болгон партия парламентке мыйзамды өзгөртүү сунушу менен кайрылуу укугунда да ээ.

1966-ж. Япония жаны саясий блок – АЗПАКтын (Азия-Тынч океан кенеси) уюштуруучуларынын бири болгон. Анын курамына Тайвань, Түштүк Корея, Таиланд, Филиппин, Австралия жана Жаны Зеландия кирген.

60-жж. Япония башка өнүккөн өлкөлөргө салыштырмалуу экономикалык осүү темпи боюнча алдыга чыккан.

**Япониядагы эмгек мамилелери** – реформалардын беш улув системасы. Японияда эмгек мамилелери бүткүл дүйнөгө белгилүү болгон беш системанын таасири алдында өнүккөн. Айтىмда Япониянын эң эле өнүккөн өлкөлөрдүн катарына өтө тездик менен кошгулуусу, дал ошол системанын узакка созулган тажрыйбасына жана терең билимге негизделген.

Ал беш системага томонкүлор кирет: 1) омур бою жалдануу системасы; 2) кадрларды жайгаштыруу системасы; 3) жумуш орунду даярдоо системасы; 4) аброй, абибир системасы; 5) эмгек акы телөө системасы. Бир система экинчисиз жашай албайт. Жыйындысында алар татаал, бирок бир бүтүн механизмди түзүп, ишенимдүү чөйрөнү калыптандырат.

**1. Омур бою жалдануу системасы** – мында ишканана жакшы иштебей, өндүрүштүн көлөмү төмөндөп, каржылык абал оор болсо да жумушчу иштен кетирилбейт. Мындай учурда кошумча окутуп, кайра даярдап, аларды башка жумушчу орунга пайдаланышат. Ишканана үчүн кандай оор кырдаал түзүлбөсүн, жумушчунун эмгек акысы төлөнөт. Омур бою жалдануу дегендин маңызы жумушчуларды ошол ишканада эң көп убакытка иштетип, ошол ишканана менен өзүнүн тагдырын өмүр бою байланыштыруу дегенди билдирет.

**2. Кадрларды жайгаштыруу системасы** – анын мааниси кызматкерлердин ар бир 2–3 жылда бир жумушчу орундан башка орунга, бир кызматтан экинчи кызматка которулуп, ал горизонталдык жана вертикальдык багытта жүргүзүлгөндүгүндо.

Мындай системанын артыкчылыгы – бардык баскычта иштеген адис ишкананын өзгөчөлүктөрүн ийне-жибине чейин оздоштурүп,

кесиптик ката кетирбейт. Ал система жумушчу күчүнүн ийкемдүүлүгүн камсыздап, анын компетенттүүлүгүн, тажрыйбасын арттырып жана атаандаштыкка туруштук бере алган кадрларды чыгарат.

**3. Жумуш ордууда даярдоо системасы** – Япония ишканалары мектептерден же жогорку окуу жайларынан атайын «даяр», төп келген адисти талап кылышпайт. Алар өзүнүн кызматкерин ошол мекеме же ишканага ылайыктап тарбиялап, атайын багытта окутуп алышат.

Япониялык ишканалар жаш адистерди жумушка алууга ынтызар болушат, анткени жумуш менен камсыздоо аркылуу аларды келечекте ошол ишкананын талабына дал келген кадр катары тарбиялап алууну көздөшөт.

Японияда билим берүү системасы 6 жылдык – башталгыч мектеп; 3 жылдык – томонкү орто мектеп; 3 жылдык – жогорку орто мектеп; 4 жылдык – эн жогорку мектеп (университеттер) деген формулада окутулат.

Япон үй-бүлосундө эң жакшы мурас – балдарга билим берүү деп эсептелинет, анткени үй-бүлөлүк бюджеттен билимге жумшалган чыгым өзүн актайды.

**4. Аброй, абийир системасы** – кызматкер же адис кайсы жерде иштебесин, милдетин так жана туура аткарууга милдеттүү, анткени 2–3 жылдан кийин башка орунга которулганда анын артында иштерман, демилгелүү кызматкер, абийирдүү жана ак ниет адам деген пикир калууга тишиш. Мунездөмөнүн чын-төгүнү бирге иштегендерден, кол астындагылардан, жетекчилеринен, кардарлардан суроо-жооп иретинде алынат. Адистин кызмат ордунан которулусуна жана кийинки эмгек мансабынын жогорулоосуна мунездөмөнүн таасири тиет.

**5. Эмгек акы төлөө системасы** боюнча түрдүү вариантар бар. Ал ошол эле өмүр бою жалдануу, кадрларды жайгаштыруу, жумушчу орунда даярдоо жана аброй, абийир системаларына негизделген. Көрсөткүчтер канчалык жакшы болсо, эмгек акы да ошончолук жогору болот. Алар Япониянын эмгек акы төлөө системасынын калыштынышына өбөлгө болуп, экономикалык өнүгүүдөгү эң күчтүү факторго айланат.

«Япониянын экономикалык кереметинии» сырты. 1955-ж. баштап, Япония экономикасынын 15 жылга созулган укмуштуудай өсүү мезгили өкүм сургөн. Бул жылдарда Япониянын өзү да, анын дүйнөдөгү роли да өзгөргөн. Өсүү темпи Батыш өлкөлөрүнө салыштырганда эң жогору болуп, жылына 11%-ды түзгөн.

1968-ж. улуттук дүн продукциясынын колемү боюнча Францияны, Улуу Британияны жана ГФРди басып отуп, болот, кеме, радио-

приемниктерди, телевизорлорду, магнитофондорду жана видеомагнитофондорду, ксерокечүрмөлөрдү жана сүрөт тартуучу аппараттарды чыгаруу боюнча дүйнөдө биринчи орунга чыккан. 1981-ж. Япония женил автомобилдерди чыгаруу боюнча АКШдан озуп кеткен. Батыштын бардык өлкөлөрүнүн экономикалык өсүшүн шарттаган факторлор Японияда пайдаланылган.

Японияда «экономикалык кереметтин» мүмкүнчүлүгүнө бир нече себептер өбелгө болгон. Биринчиден, Японияда куралдуу күчтөрдү кармоого уруксат берилбендиктен, өлкөнүн бюджетиндеги согуштук максаттарга жумшалуучу чыгымдардын салыштырма салмагы дүйнөдө эң томөн болгон. Аскердик чыгымдардын чеги ички дүн производствиянын 1% ын түзгөн (АКШда 1980–1990-жж. аскердик чыгымдар ички дүн производствиясынын 4% дан 6% га чейин түзгөн). Бул Японияга аз болсо да жетишерлик денгелде согушка жөндөмдүү «коргонуу күчүн» түзүүгө жолтоо болгон эмес. Экинчиден, 1950–1953-жж. Кореядагы, 1960–1970-жж. Вьетнамдагы согуштук аракеттерге жакын жайгашкан жана АКШнын союздасы болгон Япония, АКШнын аскердик күчтөрүн камсыздандыруучу негизги тыл катары кызмат кылган. Ал Американын согуштук заказдарын аткаруудан ченемсиз киреше алган. Үчүнчүден, акылга салып, терен иштелген экономикалык саясат да негизги факторлордон болгон.

Япондордун ийгилигинин сыры алардын производствиясынын оригиналдуулугунда эле эмес, жумушчу күчүнө кеткен каражаттын аздыгында да эле. Андан тышкары, япон жумушчулары, инженерлер, кызматчылары жогорку кесиптик чеберчилиги жана тартиппүлүгү менен да айырмаланып турушат. 1954–1978-жж. чейин өлкөдөгү өмүр бою бир жерде жалданып иштөө системасынын негизинде иштегендердин салыштырма салмагы 29,7% дан 54% га чейин есекен. Бул системада (жогоруда белгилегендей) жалданма кызматкерлерге эмгекке жөндөмдүү бардык мезгилиниде иш менен камсыз болууга кепилдик берилет. Алардын кызматта иштөө мөөнөтү (стажы) канчалык коп болгон сайын, эмгек маянасы ошончолук жогору болот. Ал тургай, өндүрүш убактылуу токтоо калса да, айлык акы берилип турат. Корпорациянын эсебинен кызматкердин квалификациясы жана билим денгээлин жогорулатуу камсыздандырылат. Корпорация кызматкерлери жумуш убактысы бүткөндөн кийин да өз ыктыяры менен иштеп, кошумча жумуш убактысында эмгектенүү аркылуу эмгек өндүрүмдүүлүгүнүн эң жогорку чегине жетишет.

Кубаты боюнча АКШ менен гана салыштырса болгудай экономикалык гигантка айланса да, Япония башкалардан өзүнүн чийки зат жана энергетикалык базасынын дәэрлик жоктугу менен айырмаланып турат.

ланып, аларды импорттап алат. Ошондун улам мамлекеттин тышкы соодага катуу көзөмөлү орнотулган. 1971-ж. баштап Япония дүйнөлүк рынокто бекем орун алып, тышкы соода бир аз либералдаштырылган. Ушуга чейин Япониянын аймагында өндүрүлгөн ар кандай продукцияны сырттан сатып алууга тыюу салынган.

Өздөрүнүн илимий ойлоп табуулары аркылуу алдыңкы технологияларды колдонуу үнөмдүүлүккө мүмкүндүк түзгөн. Көп учурда алдыңкы технологиялар иштелип чыккан өлкөлөрдүн өзүнө караганда Япониянын өндүрүштүк тармактарында мурда колдонулчук. Мамлекет аларды колдоп, ошол эле учурда аларга чет элдик капиталдын агып кириүүсүнө жол бербей, тескеп турган.

Япониянын улуттук салттары да анын дүйнөдөгү эң онүккөн өлкөлөрдүн бирине айлануусун женилдеткен факторлордан болгон.

Япониянын корпорацияларындагы эмгек мамилесинде кызматкерлер менен фирманин кызыкчылыктары айырмаланбайт, т. а. жеке кызыкчылыктар фирманин кызыкчылыгынан эч качан жогору коюлбайт.

Убакыттын отушу менен япон эмгекчилеринин кирешеси жана орточо эмгек акысы көптөгөн онүккөн өлкөлөрдөгү көрсөткүчтерге караганда алда канча жогорку денгээлге жетти. Балдардын олумунун кыскарышы, орточо жашоо узактыгы боюнча Япония дүйнөдөгү ба-кубат өлкөлөрдүн катарына кирди.

Менчик фирмалар кландык-кесиптик тилектештиктин негизинде жашашат. Көптөгөн компаниялар бири-бири менен атаандашпастан, кызматташууга умтулушат. Алар өндүрүштүк-сатуу багытындағы акционердик бирикмелерди түзүү, анын башкаруучу кенешине банкты кошуу аркылуу байланышта болушат.

Япониядагы экономикалык ийгиликтердин маанилүү булагы со-гуштан кийинки саясий туруктуулук болуп эсептелет. Япониянын саясий системасы көп партиялуу парламенттик демократияга негизделип, саясий аренада оппозициялык партиялардын бар экендигине карабастан, кырк жылдан ашык убакыттан бери Либералдык-демократиялык партия үстөмдүк кылыш, екмөттү түзүп келген. Кызмат абалынан кыянаттык менен пайдалануу жана паракорчулуктун бетин ачуу («Рикрут» фирмасынын иши боюнча жанжал), бир нече жолу партиянын лидерлеринин алмашуусуна алып келди, бирок шайлоочулардын колдоосун төмөндөткөн жок.

**Япониянын социалдык-экономикалык онүгүшүү илимий-техникалык революциянын (ИТР) таасири.** Япон экономикасынын онүгүүсүндөгү дагы бир мүнөздүү көрүнүш чет элдик илимий-техникалык жетишкендиктерди тез өздөштүрүүсү болуп саналат. Япония жаңы

техникаларды сатып алуу менен чектелбестен, технологиялык патенттерди (ойлоп чыгаруучунун автордугун билдириүүчү документ), лицензияларды (уруксатты күбелөндүрүүчү документ) да сатып алып, илимий-техникалык изилдеөлөргө жумшалчу каржатты жана убакытты да үнөмдөштө.

Япония азыркы учурда алтындын жана валютанын запасынын колөмү боюнча биринчи орунда турат. Жан башына болгон бир жылдык киреше 18 мин АКШ долларынан ашып кетти (АКШда 15,5 мин доллар). Эмгектин өндүрүмдүүлүгү боюнча Япония Батыш Европаны кууп отүп, АКШнын дengээлиниң 90% на көтөрүлдү.

Компьютерлерди чыгаруу, электроника, телекоммуникациялык жана чен-өлчөм жабдууларды, биотехнология, автоматташтыруу каржаттарын өндүрүү боюнча алдынкы орунду ээледи. Япония азыркы учурда видеоаппаратуралардын дүйнөлүк өндүрүшүнүн 90% ин капиталисттик дүйнөдөгү роботтордун  $\frac{2}{3}$  чыгарат. Барган сайын япондор лицензияларды жана патенттерди сатып алууну экинчи планга жылдырып, илимий жана техникалык изилдеөлөрдү каржылоону биринчи орунга койду.

**Япониянын тышкы саясаты.** Тышкы саясатындагы негизги доктринасы (саясий теория) бүгүнкү күнгө чейин аскердик базаларын кармап турган АКШ менен союздаштык концепциясын кармануу болуп эсептелет. 1987-ж. Япония «жылдыздар согушу» программасына катышуу жөнүндөгү келишимге кол койгон. 1975-ж. тартып онуккон капиталисттик мамлекеттердин жыл сайын отүүчү жолугушуусунун бирден бир катышуучусу болуп калды. 1997-ж. Вашингтондо япониялык-америкалык кызматташтыктын негизиндеги «коопсуздук келишими» боюнча жаны макулдашууга кол коюлду. Анын максаты – Азия-Тынч океан регионунда эки ёлкөнүн аскердик кызматташуусунун кенири багыттарын тактоо болгон.

Ошондой эле Япониянын өкмөтү япон монополиясынын экономикалык экспансиясы үчүн ынгайлуу шарт түзүүгө аракет кылууда. Ошондуктан тышкы экономикалык саясат маселесине олуттуу көнүл бурулууда. Ишкөр чөйрөлөр «Эркин сооданын азиялык зонасы» уюмун түзүүгө аракет жасап, анын курамына Түштүк Корея, Тайвань, Сингапур, Гонконг жана тез өсүп бараткан Таиланд жана Малайзия кирет. 1996-ж. Япония Азия ёлкөлөрүнө 192,8 млрд доллар ёлчөмүндөгү товарды экспортко чыгарган.

Тышкы саясатында Токио Пекин менен байланышты күчтөүүгө көбүрөөк көнүл бурууда. Анткени ал Кытайды өзүнүн товарларын сатуу үчүн келечектеги кенири базар жана энергияллуу заттарды алуу булагы катары карайт. Акыркы 20–25 жылдын аралыгында эки та-



Рютаро Хасимото

раптуу товар жүгүрттүү 60 эсеге ёскөн. Эгерде мурда япондорду чакан жана орто ишканалар кызыктырса, эми ири япон компанияларын капиталды инвестициялоо кызыктырып калды. Алсак, Япониянын «Мацусита» деп аталган турмуш-тиричиликке керек-төөчү электрониканы өндүрүүчү компаниясы 1992-ж. Азия олкөлөрүндө болгону 4 ишкана ачса, Кытайда 29 ишканасы иштейт. Япониянын телевизор чыгарган ири электр-техникалык компанияларынын ичинен «Хитачи» да Кытайдагы ири өндүрүүчү болуп саналат. Алардын соода-экономика жаатындагы өнектештүгү Азия-Тынч океан регионуна таасир этүү атаандаштыгы менен да коштолууда.

Япониянын тышкы саясатындагы негизги маанилүү маселелердин бири – Советтер Союзу менен болгон мамиле болгон. Анткени япондор Итуруп, Кунашир, Шикотан сыйктуу Куриль аралдарына кирген аймактарды 1945-ж. СССР тарабынан мыйзамсыз тартылып алышкан деп эсептешет. СССР 1951-ж. Сан-Франциско келишимине кол коюудан баш тарткан. Кийинчөрөк эки тарап дипломатиялык байланыштарды калыбына келтирүүнү макулдашып, 1957-ж. соода келишимине кол коюшкан эле. СССР таркагаидан кийин (1991-ж.) Япония талашкан аралдар салттуу түрдө Россиянын аймагында калды. Ошондуктан азыр бул маселенин үстүндө Россия өкметү баш катырууда. 1997-ж. Красноярск шаарында Россиянын президенти Б. Н. Ельцин менен Япониянын премьер-министри Рютаро Хасимото жолугушуп, тынчтык келишимин түзмөк болушкан. Бирок аймактык маселедеги талаштардан улам, Япония менен Россиянын ортосунда тынчтык келишимине кол коюла элек. Ал тургай, Токио соода жана экономикалык мамилелериндеги түйүндүү маселелерди чечүүдөн да баш тартып келе жатат.

Азыркы учурда Япония бай жана гүлдөгөн мамлекет, «Чыгыш менен Батыштын синтези», б.а.чет элдик тажрыйбаны, алардын же-тишкендиктерин, илим-билимдерин өзүнүн салттуу-цивилизациялуу мурастары менен айкалыштыруунун үлгүсү болуп саналат.

## ?

### Суроолор жана тапшырмалар

1. Согуштан кийин Япониянын мамлекеттік түзүлүшүнө европалык демократиянын кайсы элементтери киргизилди?
2. АКШ менен Япониянын ортосунда кол коюлган «коопсуздук келишими» Япония утушунан жатабы?
3. Беш улуу япон системасын биздин өлкөдө колдонсо болобу?
4. Жыйынтык чыгаргыла, кайсы экономикалык, саясий жана социалдык обөлгөлер «Япониялык экономиканын кереметин» иш жүзүнө ашырууга мүмкүндүк берди?
5. Япониянын «экономикалык керемети» деп аталган согуштан кийинки өнүгүүсүнө ички факторлор кандай обөлгө болгон? Япония территориясына сырттан эч кимди киргизбegen жылдарды эстегиле.

### § 28. «Азия ажыдаарлары» өлкөлөрү

**Түштүк-Чыгыш Азия өлкөлөрүндөгү модеридешүүнүн өзгөчөлүктөрү.** Өнүгүү жолундагы өлкөлөр үчүн «Азия ажыдаарлары» деп аталган төрт мамлекет – Түштүк Кореянын, Тайваньдын, Сингапурдуң жана Гонконгдун төздөк менен өнүгүүсү абдан чон орнок болуп саналат. Сингапур жана Гонконг экинчи дүйнөлүк согушка чейин эларалык соода жолунун кесилишинде жайгашкан, тогуз жолдун тоомундагы эң ири соода борбору болушкан. Бул шаар-мамлекеттерде өнүккөн порт кызматтары, бизнес индустриясы жана көнүл ачуу жайлары эзелден өнүгүп келген. Согуштан кийинки жылдарда женил өнөржайына коншу өлкөлөрдүн эн арзан жумушчу күчүн кошумча тартуу аркылуу, даар тетиктерден продукцияларды жыйнап, эн жогорку технологиялык буюмдарды чыгаруучу ишканалар пайда болду (мисалы, телевизорлордун майда тетиктери Японияда ондурүлөт, Гонконгдо жыйнап чыгарышат). Азия элдерине мүнөздүү болгон салттуу колонөрчүлүк – майда-барат кооз жасалгаларды жасоо, кездеме токуу, электрондук жабдууларды чогултууга обөлгө болгон.

Түштүк Корея жана Тайвань да өзгөчө шарттарда өнүгүшкөн. Согушка чейин, өзгөчө Япониянын көзөмөлүндө турган согуш жылдарында алардын аймагында баскынчы аскерлерди тейлөө үчүн инфраструктура, өнөржайдын башшаты, транспорттук тармак түзүлө баштаган эле.

Кореядагы согуш (1950–1953-жж.) аяктагандан кийин Түштүк Кореяга жана Тайванга АКШнын аскерлери жайгаштырылган. Алар саясий турмушка түздөн-түз кийлигишпей, ички туруктуулук үчүн анык кепилдик ролун аткарышкан.

Бул өлкөлөр 1960-жж. эле жумуш жумасынын эң узактыгы (54 саат) менен айырмаланышып, профсоюздардын иш-аракеттерине жана иш таштоолорго толук тыюу салынган. АКШдан, Япониядан капиталдын тынымсыз келип турруусу, саясий туруктуу абал жана эң арзан жумушчу күчү жаныланууну женилдеткен. Ага ойлонулган салык саясаты, лицензияларды, технологияларды сатып алуу, билим берүү системасынын тез өнүгүүсү жардам берген.

Модерндешүүнүн натыйжасында улуттук корпорациялардын ээлеген өнүтөрү күчөн. Алар өнүккөн өлкөлөрдүн рыногуна текстиль жана женил өнөржай продукцияларын гана эмес, автомобилдерди, компьютерлерди, турмуш-тиричиликтө керектелүүчү электрониканы сата башташкан. Жумушчу күчүнүн квалификациясын жогорулатууга абдан чоң конүл бурулган.

Түштүк Корея менен Тайвань өндүрүштүн жана калктын турмуш денгээли боюнча дүйнөдөгү өнүккөн өлкөлөрдүн катарына кирет. Өлкөдөгү саясий абалдын туруктуулугу аскердик диктатура бийлигин демократиялык бийлик менен алмаштырууга ёбелге түзгөн.

**Кореянын бөлүнүшү.** 1945-ж. июлдагы Потсдам конференциясында союздаштар Япониянын багынышы жана Кореянын көзкарандысызыдыгын калыбына келтирүү жөнүндө макулдашышкан. Корея жарым аралында советтик жана американлык аскерлердин согуштук аракеттерин шарттуу түрдө 38 параллель боюнча бөлгөн сыйык убактылуу деп эсептелген. Бирок АКШ менен СССРдин согуштан кийинки дүйнөнүн түзүлүшү жөнүндөгү карама-каршы максаттары жана «кансыз согуштун» башталышы Корея жарым аралын көптөгөн жылдарга эки карама-каршы системанын (капиталисттик жана социалисттик) тентайлашуусунун майданына айландырган.

1945-ж. декабрда Москвада СССР менен АКШнын тышкы иштер министрлеринин кенешмесинде алгачкы пикир келишпестиктер байкалган. Америкалыктар Кореяны БҮУнун атынан (АКШ, Англия, Кытай жана СССРдин өкүлдорунөн турган) он жылга атайын камкордукка алууну сунуш кылса, советтик делегация камкордуктун мөөнөтүн беш жылга кыскартып, Убактылуу Корея демократиялык өкмөтүн түзүүнү сунуштаган. Кореянын келечектеги түзүлүшү жонундөгү кайчы пикирлер кенешменин натыйжасыз экендигин көрсөткон. Америкалык делегациянын сунушу боюнча жолугушуу токтолулган. Эки тарап Кореядагы бийлик учун күрөштө «өздөрүнүн» саясий блокторун даярдай башташты. Советтик жетекчилик Корея элдик демократиялык кыймылыша таянса, Америкалык администрация Вашингтонго таянган өкмет түзүүгө умтулду. Натыйжада 1948-ж. майда Түштүк Кореяда Улуттук чогулушка шайлоо өткөрүлүп, мам-

лекет Корея Республикасы деп аталаып, борбору Сеул болуп, президенттигине АКШдагы саясий эмигрант Ли Сын Ман шайланды. Түндүктө американалыктарга жооп катары 1948-ж. августта Элдик жогорку кенешке шайлоо өткөрүлүп, Корея Элдик-Демократиялык Республикасы жарыяланып, борбору Пхеньян шаары аталды.

Арийне, бир эле элдин эки мамлекетке болунушу Кореянын жалпы аймагын чыр-чатактар аймагына айланырды. Ар бири куралдуу күрешкө даярданып, ал тургай, Түштүк Кореянын президенти Ли Сын Ман басып алуу жолу менен Кореяны бириктирем деп бир нече жолу расмий жарыялаган. 38-параллель тынымсыз куралдуу кагыштулардын майданы болуп, натыйжада 1950-ж. 25-июнда Түштүк менен Түндүктүн ортосунда куралдуу жаңжал башталган. Согуштун үчүнчү күнү Корея элдик армиясы Сеулду ээлеп, түштүктүү көздөй жыла баштады. АКШ согуштук аракеттерге кийлигишип, Кореяга куралдуу күчтөрүн жөнөттү. Андан сырткары БҮҮнүн Коопсуздук Кенешинде советтик өкүлчүлүктүн жоктуугуна пайдаланып, резолюция кабыл алышкан. Анда Кореяда согуш жүргүзүү үчүн Бириккен аскердик болук түзүшкөн. Ошентип корейлердин жанжалы эларалык мүнөзгө ээ болуп, БҮҮнүн желегинин алдында АКШ менен Түштүк Кореядан башка 15 мамлекет катышкан.

Согуштук аракеттердеги ийгилик кезек-кезеги менен эки тарапка тен ооп турган. Акырында үч жылга созулган, адам саны жана техника жагынан эбегейсиз жоготууларга алыш келген согуштуу токтотуу үчүн американалык жана түштүк кореялык аскерлер 38-параллелге жылып, 1953-ж. 27-июлда жарашуу келишимине кол коюлган. Ошентип социалисттик жана капиталисттик эки лагердин ортосундагы үч жылга созулган куралдуу кагылышуу аяктап, бирок Корея жарым аралынын аймагында кытайлык жана американалык аскерлер кала беришкен.

**Түштүк Кореяны Ли Сын Мандын башкаруусу.** Учурда калкынын саны 46 млнго жеткен Түштүк Корея бир нече ондогон жылдар бою, дәэрлик 80-жж. акырына чейин саясий жактан каттуу авторитардык башкарууда болуп, согуштан кийин 1961-ж. чейин өлкөнү АКШдан чыккан Ли Сын Ман башкарған. Ал башкарған жылдарда өлкөдө негизги ролду американалыктар ойношкон.

1954-ж. ноябрда Ли Сын Ман мыйзамга жаны ондоолор киргизип, президент катары өзүнө чексиз укук ыйгарып, ал эми парламенттин жана премьер-министридин айрым укуктарын кескин чектеп салган. Мамлекет-



Ли Сын Ман

тин коопсуздугу жөнүндө, саясий партияларды каттоо, басманы тартипке келтирүү, демонстрация откөргөндөрдү көзөмөлдөө сыйктуу саясий зомбулукка кенири жол ачкан мыйзам кабыл алган.

Бул окуялар өлкөдө терен экономикалык кризистин күч алып, Түндүк Корея менен чарбалык, туугандык байланыштар үзүлүп, аскердик кыйроолор менен коштолгон.

1950-ж. Ли Сын Мандын өкмөтү жер реформасын жүргүзө баштаган. Помещиктердин ашыкча жерлери сатылып алынып (3 млн гадан ашык жер), дыйкандарга болунуп берилген. Жерди 900 мин дыйкан чарбалары алышкан. Натыйжада кыштактардагы кээ бир социалдык карама-каршылыктар басандап, оокаттуу дыйкандардын бир бөлүгү өкмөт тарабында болушкан. Капиталисттик ишкерлер чойресүне помещиктердин капиталын жана байгер дыйкандарды тартуу жолго коюлган. Бирок жалпысынан өнержай өндүрүшүнүн көлемү төмөндөп, өлкөдө жапырт жумушсуздук күч алып инфляция ескон, айыл чарбасы калкты азык-түлүк менен камсыз кылган эмес.

1955-ж. пайда болгон саясатка нааразылыктын толкунунда оппозициялык Демократиялык партиясынан (Минчжудан) сырткары бир нече партиялар пайда болгон. Алардын максаты президенттик шайлоого катышуу эле. Бирок Ли Сын Мандын шайлоодогу «шайтан оюндарына» каршы туралы алышкан эмес. Ал 1958-ж. парламенттик жол-жоболорду бузуп, мамлекеттик коопсуздук жөнүндө жаны мыйзам кабыл алып, анын негизинде Минчжудан партиясынан башканын баарын таркатып, жеке бийлигин орноткон. Анын бийлиги коррупция, мыйзамсыздык, зомбулук менен коштолуп, әлдин бардык катмарынын нааразылыгын пайда кылган.

Ал эми 1960-ж. мартаагы президенттик шайлоодон кийин әлдин чыдамы чегине жетип, Сеулда жапырт демонстрацияга чыгышкан. Ли Сын Ман кеторулушту басуу үчүн элге ок аткан. Аскерлердин бир бөлүгү эл тарапка отуп, шаар көтөрүлүшчүлөрдүн колунда калган. Парламенттин чукул чакырылган кенешмеде президентти отставкага кетирүү жана шайлоо откөрүү жөнүндө чечим кабыл алынган. Ли Сын Ман 27-апрелде бийликтен баш тарткандыгы жөнүндө арызын жазып, өлкөнү таштап чыгып кеткен. Бул Кореянын тарыхына «апрель революциясы» катары кирди.

Ли Сын Мандан кийин өлкөдө модерндейшүүнү, анын жолун жолдогон катуу авторитардык бийлиkti – Пак Чон Хи (1961–1979), Чон Ду Хван (1987-ж. баштап), Ро Да У ж.б., улантып, бийлик жургүзүшкөн.

**ХХ к. экинчи жарымындагы Түштүк Кореядагы саясий абал жана модерндейшүү процесси.** Аскердик төнкорүш уюштуруп, өлкөдөгү бекемдеп бара жаткан демократияны муунтуп, эркиндик талап кыл-

ган оппозициядагыларды жок кылган диктатордук бийлик, Түштүк Кореяда 80-жж. аягына чейин жашаган. 1990-жж. акырындык менен парламенттик демократиялык бийликтин нормалары жана адам укугу менен эркиндиги калыбына келе баштаган. Өлкөдө көп партиялуу система түзүлүп, бекемделген. 1995-ж. Ким Ен Сам президент болуп калган. Кийинки президент Ким Дэ Чжун Түндүк Кореянын башкаруучусу Ким Чен Ир менен 2000-ж. жайында жолугушуу жөнүндө демилге көтөргөн.

Негизинен дыйкандар басымдуулук кылган түштүк корей коомчулугунун социалдык түзүмүн эске алыш, мамлекет негизги қоңулду агрардык секторго бурду. Алар дыйкан чарбаларына томонкү пайыз менен кредит берип, аны алуунун жолун женилдетип, дыйкандардын карыздарынын бир белгүн төлеөнү өз мойнуна алган. 1960-ж. орто ченинде өкмөт «экспорт аркылуу индустрисияга» отүп, экспортко чыгаруучу өндүрүштү өнүктүрүү үчүн атайын чараларды иштеп чыгып, чет өлкөлүк капиталды коммерциялык зайым (карыйз) жана инвестиция түрүндө таратып жана алынган каражаттарды натыйжалуу пайдаланууга мамлекеттик көзөмөл жүргүзгөн.

Корея Республикасынын экономикалык өнүгүүсүндөгү маанилүү окуя Япония менен болгон мамиленин онолушу болгон, анткени 1965-ж. Токио Сеулга согушта тарткан чыгымды компенсациялоо (тарткан зияндын ордун толуктоо) үчүн ири суммадагы жардам жана женилдетилген кредиттерди берген.

Корей өкмөтү ички ресурстарын мобилизациялоо үчүн катаал салык системасын колдонгон. Өлкөгө түшкөн акча каражаттарын алдынкы технологиялык негиздеги өндүрүшкө гана жумшап, продукцияны экспорттоого ишканаларга женилдиктер берген.

Мамлекеттик каражаттын эсебинен инфраструктурасы жогору бир нече «индустриялык алкактар» жана женилдетилген шартта электроника, электр техникасын, онөржай жабдууларын чыгара турган жеke ишканалар курулган.

Экономикалык өсүштүн олуттуу себептеринин бири жумушчу күчүнүн сапаттуулугу болгон. Кореяда калктын баары эзледен сабаттуу болуп, билим алуу дайыма зарыл жана ардактуу иш деп эсептeliнген. Агротехникалык жактан татаал сугатты талап кылган күрүч өндүрүшү корейлерди тырышчактыкка тарбиялаган. Ошондуктан өндүрүшкө келгенде оор операцияларды женил өздөштүрүп, тез жана сапаттуу иштешет. Ошол эле учурда эмгек акы узак убакыт бою төмөн болгондуктан, корей товарлары арзан болуп, АКШнын, Япониянын жана Батыш Европанын базарына оной жол тапкан.

Түштүк Корея жүк ташуучу чоң кемелерин, куралдарды, автомобилдерди жана электр техникаларын экспортко чыгаруу боюнча Азия-

да Япониядан кийинки экинчи орунга чыкты. Ал өз учурунда илімде, маданиятта, саламаттыкты сактоодогу ийгиликтер менен коштолгон. Ал эми жан башына ондүрүлгөн киреше 14 миң АКШ долларын түзөт. Корея «кичинекей Япония» жана индустримальык жактан онүккөн жаны «төрт ақыдаардын» бири катары атала баштады.

Монополиялаштыруунун натыйжасында Түштүк Корея корпорациялары Батыштын алдынкы компанияларына олуттуу атаандаш катары чыкты. Корея Республикасынын 11 фирмасы дүйнөнүн алдынкы 500 корпорацияларынын тизмесине кирген. 1996-ж. товар жүгүрттүү 280 млрд АКШ долларын түзсө, экспорту 130 млрд га жеткен. Негизги соода онектөштөрү – АКШ, Япония, АСЕАН, Кытай Эл Республикасы жана Европа Союзуна кирген өлкөлөр болуп саналат.

Президент Ким Да Чжунун тышкы саясаттагы биринчи кадамы КЭДР менен болгон мамиледеги «күнөстүүлүк» деген багыт болду. Натыйжада 2000-ж. 13-июнда Ким Да Чжун менен Түндүк Кореянын лидери Ким Чен Ирдин жолугушуусу болуп өттү.

**Тайвань.** Азия континентинин чыгыш жээгинде, Япония менен Филиппиндик ортосундагы аралда орун алган. Тайвандын калкы 21,8 млнго жетип, калктын жыштыгы боюнча дүйнөдө экинчи орунда турат. Тайвань Азия-Тынч океан регионунун борборунда жайгашкан. Тайвандын борбору Тайбэйден Токио, Сеул, Гонконг, Манила, Шанхай жана Сингапурга чейинки аралык бирдей болуп, ошол мамлекеттер менен экономикалык байланышы дүркүрөп онүккон.

Экинчи дүйнөлүк согуштан кийин Кытай Республикасынын аймагына континенттик Кытай жана Тайвань аралы кирген. 1949-ж. Гоминьдан партиясынын улуттук өкмөтү жарапандык согушта женилип, Тайвань аралына жайгашып, согуштан кийин өтө жакыр өлкөлөрдүн катарында болгон. Тайвандын мамлекет катары саясий тарыхы 1950-ж. армиянын көзөмөлү алдындагы алгачкы ирет жергиликтүү жана сот бийлигине жүргүзүлгөн ачык шайлоодон баштадат. Президентикке жалпы шайлоо көп партиялуу саясий негизде 1996-ж. марта болуп өткөн. Алар: «Биз да кытай болгонубуз менен, Тайвань өлкесү тайвандыктар үчүн» дешет.

Тайвань бүгүнкү күнү экономикалык онүгүүсү боюнча дүйнөдө жетинчи орунда турат. Эркин инвестициялык капитал 25-37 млрд АКШ долларын түзсө, акча резерви 1998-ж. аягында 120 млрд долларга барабар болгон. Ал компьютердик техника, химия, курал чыгаруу, дүйнөдөгү эң алдынкы электрониканы дүн баада сатуу, ошондой эле электрониканын көптөгөн тармактары боюнча алдынкы орунду эзледи. Чакан жана орто бизнес өтө жогору онүккөндүктөн, калктын орто катмары дүйнөдөгү эң байлардын катарына кирет.

Ақыркы жылдардагы мыйзам менен бекитилген демократиялык жетишкендиктер Тайвань элиниң чынығы сыймығы болуп калды. Бул ийгиликтер күнүмдүк турмушта гана эмес, бардык мамлекеттик институттарда (коомдук өзара мамилелерди жөнгө салып туруучу мыйзамдарда, урп-адаттарда) да байкалат.

Онүккөн өлкөлөрдөгү дүйнөлүк стандарттын талабына дал келген либералдык мыйзам, бийликтин демократиялык мазмуну, жалпы президенттик шайлоо, жеке адамдын укугун коргоо сыйктуу ийгиликтер Тайвандын негизги саясий жетишкендиктери болуп саналат. Ошол эле учурда Тайвандагы демократия, өлкөнүн индустриялык күчү кимдир биреөлөр тарабынан белекке келген корунуш эмес, элдин жеке аракети менен жетишлген ийгилик болчу.

Тайвань жумушчу күчүнүн адистешүүсү (жогорку тажрыйбалуу – ар бир жумушчу ез ишинин устарты) боюнча Япониядан кийинки орунга чыкты. 1997-ж. тартып маалымат технологияларынын негизги 10 түрүн чыгаруу боюнча дүйнөдө алдынкы орунду эч кимге бербей келе жатат. Дүйнөлүк алкакта чыгарылган компьютерлердин 40%ын, процессорлордун бардык түрүнүн 60%ын өндүрүү Тайванга тиешелүү. Жаны технологиялар жагындагы өндүрүшүнүн көлемү боюнча Тайвань Япониядан кийинки туруктуу экинчи орунду ээледи. Азия-Тынч океан регионунда Тайванды «илимдин жана технологиянын аралы» деп аташат. Өкмөт Тайвандын ийгиликтерин чет жактарга чыгаруу үчүн ар кандай жаны фонддор жана ассоциациялар аркылуу колдоо көрсөтүп турат.

«Тайвань XXI кылымда» деген ураан алдында уюшулган мамлекеттик программа экспорттук өнөржай базасы катары улуттук илимди жана жаны технологияларды толугу менен колдон, онүктүрүүгө бағытталган. Өз технологияларынын негизинде экспортко чыгарылган буюмдардын сапаттуулугу боюнча Тайвань Япониянын жолун жолдоп, дүйнөлүк базардагы айыгышкан атаандаштыкта ийгиликке жетиши.

Жетишерлик минералдык ресурсу болбосо да Тайвань – азыр дүйнөдөгү эч бай өлкөлөрдүн бири. Жарандык согуштан кийин армияны таркаткан эмес. Тескерисинче, жакшы уюшулган, тартиптүү, аскер кийимчен жумушчу дивизиялары менен экономикасын жигердүү өнүктүрүп, шаарлардын инфраструктурасын: жолдорду жана коммуникацияларды курууну баштаган. Албетте, Тайванга американлык жардам көрсөтүлгөн, бирок аны алар өтө натыйжалуу пайдаланышкан. 1979-ж. баштап экономикасы, сырткы соода байланышы жана калктын кирешеси кескин ёскөн. Улуттук дүн продукциясынын көрсөткүчү жылына 9%дан ашып, Тайланд, Индонезия, Филиппин, Малайзия, Вьетнамда, кийинчөрээк Кытайдын дениз жээгинде ги аймактарында да инвесторго айланган.

Ири каржы борборлору болгон Сингапур жана Гонконг кеп жылдарга чейин өздөрүнүң акча бизнесин жана инвестициясын жигердүү өнүгүп жаткан Тайванга жумшаган. Натыйжада эн алдынкы электроника, жаңы коммуникациялар үчүн оптикалык булалар, кеме куруу, металлургия, машина куруу, химиялык негизде отө кылдат чыгарылган жука кездемелерди чыгаруу боюнча дүйнөдөгү эн алдынкы өндүрүшкө ээ болду.

Дайыма орун алган кыйратуучу табигый кырсыктар: муссондор, дениз ташкындары жана жаан селдери болуп турғандыктан, айыл чарбасынын таштаандыларынын сууну булгоосунан куттулуу үчүн Тайвань жигердүү өнүгүп келе жаткан айыл чарба өндүрүшүнөн баш тартып, азық-түлүктү бүткүл дүйнөлүк ар түрдүү соода уюмдарынын жана континенттик Кытайдын базарынан сатып алууга еттү.

Азия-Тынч океан регионунда Тайвандын гүлдөгөн индустриялуюу жаракандык коомго айланышынын тажрыйбасын «*өсүү баскычындағы модернешүүли энциклопедиясы*» деп аташууда. Орто жана чакан бизнеске колдоо көрсөтүү Тайванды жакырчылыктын ченгелинен сууруп чыгып, өндүрүштө, базарда жана инвестицияда атаандаштыктын осүүсүнө алыш келип, орто катмардын мамлекетке экономикалык көзкарандылыктан бошонуусуна ебөлгө түздү.

Индустриялык технологиядан интеллектуалдык технологияга отүүгө таң каларлык кыска убакытта жетишилгендиги, жумушчунун илимий-техникалык деңгээлин тынымсыз көтерүү демилгеси мамлекет тарабынан колго алышып, эч кандай административдик жана аймактык чектөө коюлбастан, маалымат, технологиялык жана илимий табылгаларга чексиз елчөмдө акчалай колдоо көрсөтүлгөндүгү менен түшүндүрүлөт.

Европа жана Америка эсine келгенче эле «Тайвань ажыдаары» алардын базарындагы электрондук чиптерди, оптоэлектрониканы, курулуш конструкцияларын – дениздеги жана кургактыктагы заманбап транспорттук системаларын ээлеп алды.

Тайвань КМШ олкөлөрүнө төнкүктуу мамиленин негизинде инвестициялык жана каржылык жардам берүүгө даар.

**Гонконг (Сяян).** Гонконгдун аймагы Кытайдын түштүгүндөгү аралдар менен Цзялун жарым аралын жана 200дөн ашыгыраак майда аралдарды камтыйт. XIX к. биринчи жарымында англдардын колониялык бийлиги орногон. 1898-ж. Улуу Британия Гонконгдун аймагын 99 жылга ижарага алган. Ошондон тартып Гонконг Ыраакы Чыгыштагы кубаттуу каржылык жана соода борборуна айланган. 1941-ж. япон аскерлери тарабынан оккупацияланып, 1945-ж. августтан баштап кайра англиялык бийлик ээлери келишкен.

1982-ж. Пекинде кытайлар менен англдардын Гонконгдун тағдыры боюнча талкуусу болду. Ошол учурда Дэн Сяопин тарабынан «бир мамлекет – эки система» деген тууңтма сунушталып, Гонконгдун жашоочуларынын социалисттик Кытайдын курамында кантебиз деген тынчсыздандуусуна жооп болгон. Антсе да, 1983-ж. тартып Гонконгдон ақырындык менен капитал сыртка абып, социалдык проблемалар менен коштолгон эмиграция күч алган.

Кырдаалды көзөмөлгө алуу максатын көздөп, Кытай Эл Республикасынын бийликтери расмий түрдө 1997-ж. кийин Гонконгдун экономикалык системасын өзгөрүлбөгөн абалда 50 жыл сактоого даяр экендиктерин билдиришкен. 1997-ж. июляда Гонконг Кытай Эл Республикасынын курамына Өзгөчө административдик район укугунда кирген. 1997-ж. Гонконгдун ички дүн продукциясынын үчтөн эки болүгүн соода, индустрىя, туризм, байланыш, каржы тармагы түзүп, калктын 60% ы ошол тармактарда иштеген. Экспорттун 40% ын текстиль жана тигүү өнөржайы түзөт. Гонконг Азиядагы эн ири каржы борбору болуп калды. Ошондой эле туристтик бизнес да чон мааниге ээ. Гонконгдун (Сянгандын) КЭРдин курамына кириши Кытайдын экономикасын бир топ чындады.

**Сингапур.** Сингапурдун согуштан кийинки саясий тарыхын үч негизги этапка: англдардын протекторатынын алдындагы жылдарга, Малайзиянын курамындагы жылдарга жана көзкарандысыз өнүгүү жылдарына болүүттө болот.

1945-ж. декабрда улуттук кызыкчылыктарды коргогон биринчи саясий уюм – *Малай демократиялык союзу* пайда болду. Анын программасынын негизги талабы Британдык достуктуун алкагында өзүн-өзү башкаруу, демократиялык эркиндик, жалпыга шайлоо укугу жана Малай Союзуну кошулуу болгон.

50-жж. башында профсоюз уюмдары жана бир нече саясий партиялар уюшулган. 1954-ж. ноябрда Элдик аракет партиясы түзүлүп, секретары – теги кытай адвокат Ли Куан Ю болгон, алар көзкарандысыздыкты жана Малайзия Федерациясына кошулууну талап кылышкан.

1958-ж. Англия Сингапурда чектелген өзүн-өзү башкаруу системасын киргизип, 1958-ж. майда Британиялык достуктуун алкагында «өзүн-өзү башкаруучу мамлекет» статусун берген. Ошол жылы конституция күчүнө кирип, Элдик аракет партиясы 1959-ж. шайлоодо жаны парламенттеги көпчүлүк орунду жеңип алган. Анын лидери Ли Куан Ю премьер-министр болуп калган. 1962-ж. Малайзияга кошулуу маселеси боюнча референдум өткөрүлгөн. Катышуучулардын көпчүлүк добушу менен 1963-ж. августта Малайзия Федерациясы түзүлүп, Сингапур анын курамына кирген. Бирок көп өтпөй Сингапур федерациянын курамында өзүнүн төң укуксуз абалын сезе баш-

таган. Натыйжада 1965-ж. августа Ли Куан Ю жана Абдул Рахман Сингапурдун Малайзиянын курамынан чыгуусу жөнүндөгү келишимге кол коюшкан. 1965-ж. 9-августта көзкарандысыз мамлекет түзүп жарыяланган. Ошол жылдын декабрында расмий түрдө Республика статусу бекитилген.

Конституция боюнча мамлекеттин башчысы төрт жылга шайла-нуучу президент болуп саналат. Бирок өлкөнүн онүгүүсүндөгү негизги жоопкерчилик өкмөттү түзүп, премьер-министрди бекиткен парламентке жүктөлөт.

Көзкарандысыздыкка жетишкендөн кийин Сингапурдун саясий турмушундагы маанилүү ролду Ли Куан Ю башында турган Элдик аракет партиясы, Либералдык демократиялык партия, Улуттук партия, Элдик фронт, Бириккен фронт деп аталган ж. б. партиялар ойноду. Бирок 1959-ж. баштап 1997-ж. чейин Сингапурдагы бир да партия Элдик аракет партиясына төнтайлаша албагандыгын, парламенттик шайлоодо 83 депутаттык мандаттын 81ин ушул партия алгандыгынан байкаса болот.

Сингапур Түштүк-Чыгыш Азиядагы экономикасы жогору өнүккөн мамлекеттердин – «Азия ажыдаарларынын» катарына кирет. Дүйнөлүк сооданын жана каржынын эн ири борбору болуп саналат, өлкөнүн жетекчилери 2030-ж. карата Сингапурга «кичинекей улуу улут» болуу милдетин коюшту. Өлкөнү компютерлештириүү боюнча дүйнөдө Япониядан кийин экинчи орунда турат. Ошондой эле нефтини кайра иштетүү жана дениз порту катары да дүйнөдө эн ири борбор болуп калды. XXI к. Сингапур таң каларлык көрсөткүчтөр менен кирди, анткени 1999-ж. жан башына түшкөн киреше 25 мин АКШ долларына барабар болгон.

## ؟ Суроолор жана тапшырмалар

1. Эмне үчүн Түштүк Корея, Тайвань, Гонконг, Сингапур жаны индустриялык өлкөлөр деген аталышка ээ болгон?
2. Алардын согуштан кийинки модернешүү үлгүсүнүн маңызы эмнеде?
3. Силер кандай ойлойсунар, Азиянын жаны индустриялык өлкөлөрүнүн тажрыйбасынан кандай сабактарды алса болот?
4. Согуштан кийинки Батыштын алда канча өнүккөн өлкөлөрү менен Азия өлкөлөрүндөгү модернешүүдөгү негизги айырмачылыкты эмнеден көрсүнөр?

## § 29. Азия, Африка жана Латын Америкасындагы өлкөлөр

Азия жана Африка өлкөлөрүнүң колониялык көзкарандылыктан бошонуу этаптары. XX к. орто ченинде колониялык системалынын экономикалык келечеги жок экендиги түшүнүктүү болду. Экинчи дүйнөлүк согуштун алдында эле Азия, Африканын айрым колониялык жана көзкаранды өлкөлөрүнде тезинен улуттук боштондукка жана эгемендүүлүккө жетишүү идеясын жактаган топтор пайда болгон. 40-жж. экинчи жарымында алардын башында колониялык бийликтөр тарабынан куугунтукталган кадыр-барктуу саясий жана коомдук ишмерлер: Индияда М. Ганди, Вьетнамда Хо Ши Мин, Африкада Кваме Нкрума (Гана) жана Жомо Кениата (Кения) турган. Бул патриоттор колдонгон күрөштүн негизги түрү күч колдонбай каршылык көрсөтүү болгон (метрополиядан келген товарларды сатып албай бойкот жарыялоо, нааразылык демонстрациялары жана иш таштоо). Бирок социалдык экономикалык кыйынчылыктар курчуган кездерде, же баскынчылар жаза чараларын колдонгон учурларда тынчтык каражаттарынын ордунна бийликтегилерге куралдуу каршылык көрсөтүү жолдору да колдонулчу.

Азия менен Африканын көпчүлүк өлкөлөрүнүн калкы метрополиянын аскерлерине каршы партизандык күрөш жүргүзүшкөн. Алар Улуу Британиянын, Франциянын жана АКШнын аскер күчтөрүнүн катарында, экинчи дүйнөлүк согушка түздөн-түз катышуу менен чон тажрыйбага ээ болушкан. Мисалы, англиялык жана франциялык аскерлердин катарында 50 мингे жакын африкалыктар кызмат кылышып, куралды пайдаланууну үйрөнүшкөн жана ак солдаттар менен бирдей укукта болууга көнүп калышкан. Ўйлөрүнө кайтышкандан кийин алар кайрадан колониялык бийликтегилердин кол алдында болууну каалабай калышты.

Дагы бир маанилүү кырдаал: согуш учурунда Бирма, Малайзия, Филиппин Батышка каршы багытталган улуттук кыймылдарды колдогон япондук баскынчылардын көзөмөлүнүн алдында үстүртөн болсо да эгемендүүлүк алышкан эле. Ошондуктан Япониянын багынгандыгы жөнүндө алгачкы кабарды угары менен, бул кыймылдардын лидерлери европалыктардын колониялык үстөмдүгүнүн мезгили бүткөндүгүн жарыялашкан. Дал ошондой жол менен 1945-ж. Вьетнам, Индонезия, Бирма эгемендүүлүк алышкан. Бир жылдан кийин интеллигенцияны, ишкерлерди, аскер адамдарын, шаар менен айыл калкынын бир бөлүгүн бириктирген улуттук-боштондук күчтөрүнүн кысымы астында АКШ – Филиппинге, Улуу Британия Иорданияга,

Франция Сирияга жана Ливанга эгемендүүлүк бергендикитери жөнүндө жарыялашкан.

Колонияларды жоюу процессинде метрополиялардын убактылуу бошондой түшүүсү жана согуштун айынан колониялар менен болгон байланышынын начарлап кетиши чоң мааниге ээ болгон. Аймагы согуштан жабыркаган Улуу Британия, Франция, ал тургай, кичинекей Бельгия же Голландия калкы жыш Азия жана Африка өлкөлөрүнө көзөмөл жүргүзүүгө чамалары жетпей калды.

Башталып калган колониялардын жоюолуу процессинде *V панафрикалык конгресс* (1945-ж.) маанилүү роль ойногон. Конгресстин лидерлери К. Нкрума, Ж. Кениата ж.б. «Колониялых өлкөлөрдүн жумушчуларына, дыйкандарына, интеллигентциясына кайрылуу» кабыл алышкан. Бул документте эгемендүү африкалык мамлекеттердин келечектеги биримдигин түзүүгө чакырыктар бар эле.

«Каңызы согуш» учурунчагы Азия жана Африкада колониялардын жоюлушувун жүрүшү. Колониялых системанын кыйрашы менен колонияларда жашап жаткан ак түстүүлөр менен улуттук-боштондук кыймылышынын күчтөрүнүн ортосундагы кандуу чыр-чатактар жарапандык согушка айланган учурлар да болгон. 1940–1950-жж. аягында Индонезияда жана Вьетнамда, Алжирде жана Кенияда, Мароккодо жана Тунисте, 1960-жж. Конгодо жана Родезияда, 1970-ж. Анголада жана Мозамбикте, ал эми 1980-ж. Намибияда болгон окуялар дал ушундай сценарий менен журген.

Боштондук күрөштөрдүн башкы кыймылдаткыч күчтөрү. 1960–1980-жж. азиялых жана африкалык өлкөлөр бийлиkti колониялых бийлик ээлериине улуттук партиялардын лидерлерине тынчтык жол менен откөрүп беришкен. 1960-жыл – **Африканын жылы** деп аталган. Ошол жылы кара континенттеги көзкаранды 17 өлкө эгемендүүлүк алышкан.


Антсе да колониялардын жоюолуу процесси дээрлик 30 жылга сузулуп кеткен. Намибиянын улуттук эгемендүүлүк алыши (1990-ж.) жана Түштүк Африка Республикасында апартеиддик (бөлүнүп жашоо; бул саясий теория буюнча ак, кара жана сары расалар болунүп жашоосу керек) бийликтин жоюлушу Түштүк Африка Республикасында Н. Мандела башында турган кара түстөгү көпчүлүктүн өкмөтүнүн бийликтке келишин билдирген. Мандела президенттик кызматты 1994–1999-жж. ээлеп турган.

**Индияда мамлекеттүүлүктүн калыптанышы.** 50–70-жж. 1949-ж. Индиянын көзкарандысыздыкка ээ болушу партиялых-саясий күчтөрдүн жайгашуусунда өзгөрүүлөргө алып келди. Эгерде XX к. биринчи жарымында ИУКка кошулууга умтулуу тенденциясы үстөм-

дүк кылса, эгемендүүлүккө ээ болгондон кийин, тескерисинче, жалпы улуттук биримдиктүн жиктелип, саясий агымдарга болунусу башталган жана жаңы көптөгөн партиялар түзүлгөн.

ИҮКта эки агым пайда болгон. Ж. Нерунун тайпасы – алар мамлекеттик секторду өнүктүрүү менен экономиканы мамлекет тара-бынан жөнгө салып, кедей катмардын жашоо турмушун жогорула-тууга багытталган социалдык программаларды жана агрардык реформаларды жүргүзүү, тышкы саясатында бардык мамлекеттерге (социалисттик системадагыларды кошуп) карата бейтараптык сая-сатын карманууну көздөгөн.

Жавахарлал Неру. Индиянын саясий жана мамлекеттик ишмери, Индиянын Улуттук Конгрессинин лидери Жавахарлал Неру 1889-ж. Аллахабадда туулган. Англияда билим алган. 1905–1912-жж. Кембридж университетинде окуган. 1912-ж. ИҮКка мүчө болуп, Махатма Гандинин жолун жолдоочусу жана жакын шакири. Индиянын улут-тук-боштондук кыймылнына жетекчилик кылган-дыгы үчүн 10 жылдан ашуун убакыт өмүрүн түрмөдө өткөргөн. Бир нече жолу (1929–1930, 1936–1937, 1946, 1951–1954-жж.) ИҮК партиясынын төрагасы болуп шайланган. 1947-ж. баштап, өмү-рүнүн акырына чейин тышкы иштер министри жана премьер-министр кызматын ээлеп турган.



Жавахарлал Неру

Экинчи багытта премьер-министрдин орунбасары В. Пател, ички иштер министри П. Тандонун тайпасы болгон. Алар жеке капиталисттик ишкөрдүүлүкту өнүктүрүү жана өлкөнү элара-лык капиталисттик системага кошуу керек деп чыгышкан. Айыл чарбасын техника менен камсыз кылуу зарыл дешкен, бирок, ошол эле учурда түп-тамырынан берки кайра курууларга каршы болушкан. Тышкы саясатта алар Батыш өлкөлөрүнө багыт алуу керек деп эсептешкен.

1951-ж. Индия парламентине болгон биринчи жалпы шайлоодо Индиянын Улуттук Конгресси добуштун 44,5% ин, орундун 74,3% ин женип алган. Шайлоодогу көрсөткүч Конгресстин социалдык-эконо-микалык өнүгүү жөнүндөгү программасын турмушка ашыруу жак-тырылгандыгын айгинелеген.

1955-ж. Конгресстин съездинде Неру «социализм үлгүсүндөгү коом» деген чечимин расмий киргизген. Анын мааниси коомдук өнүгүүнүн кызыкчылыгы үчүн жеке менчикке тийбөө, касталык чектөөлөрдү алыш таштап, кол тийбестикти жоюу, аз уруулардын жана элдердин өнүгүүсүнө шарт түзүү, аял-эркектердин төн укуктуу-лугун киргизүү болгон. Социализм деген аралаш экономиканы

түшүндүрөт, жеке менчик менен мамлекеттик менчикти бирдей өнүктүрүп, айыл чарбасынын ар түрдүү тармактарында майда иш-кердикти колдойт деп билдирген.

1962-ж. шайлоодо Улуттук Конгресске добуш бергендердин саны 6 млиго азайган. Ал партияда фракциялык (бөлүнүүчүлүк) күрөштүн күч алыши менен түшүндүрүлгөн. 1964-ж. Ж. Нерунун каза болушу менен Конгресстин ичинде болунуп-жарылуу токтогон эмес. Өлкөдөгү или партиянын чыр-чатагы бүткүл Индиянын саясий турмушуна таасирии тийгизип, эми ички оппозициялык партиялардын күрөшүнүн күч алышина алып келди. Ушундай шартта Конгресс бир нече чараларды ишке ашырган. 14 или банкты мамлекеттештирип, мамлекеттик ишканаларга болунгөн каражатты көбейтүү, сыртка чыгарылган товарларга мамлекеттик көзөмөлдү күчтүү жана айыл-кыштактарда элди жумуш менен камсыз кылуу программасын иштеп чыккан.

Индиядагы эгемендүүлүктүн жылдарындағы социалдык-экономикалык жана саясий өнүгүүсүндөгү өзгөчөлүктөр. И. Ганди. Индиянын 50 жыл ичиндеги көзкарандысыз өнүгүүсүнүн жыйынтыгы саясий системасынын тынымсыз көнөйиши болду. Африкалых-азиялык дүйнөгө салыштырмалуу Индияда партиялык система өзүнүн түзүмү жана функциясы боюнча жогору өнүккөн. Саясий процесстин катышуучуларынын катарынын көңейгендиги, социалдык кызыкчылыктар партия аркылуу гана эмес, касталык бирикмелер, этнолингвистикалык жана уруулук тайпалар аркылуу да аныкталган. Мисалы, майда диний-жамааттык тайпалардын да өздөрүнүн саясий өкүлчүлүктөрү бар.

Индиянын саясий системасына мүнездүү дагы бир көрүнүш, биринчи этапта Улуттук Конгресс башка партияларга караганда да-йыма үстөмдүк кылыш келген, анткени башка оппозициялык партияларга караганда бардык штаттарда уюштуруу ишин так аткарған филиалы болуп, эл арасында таасирдүү болгон.

1974-ж. Индия Элдик партиясы түзүлүп, алар кыштактардагы капиталисттик багытка умтулган катмардын кызыкчылыгын коргойбүз деп чыгышты. Алардын агрардык программасы айыл жеринде колдоого ээ болуп, дыйкандардын бир тобу Конгресске эмес Элдик партияга ооп кетишикен.

Индия «кансыз согуш» жылдарында блокторго кошулбоо кыймыларынын демилгечиси болгон. Ошол эле учурда, 1974-ж. атом бомбасын чыгарып, заманбап куралдуу күчтөрдү кармоодо.

1980-ж. Индиянын Улуттук Конгресси Индира Ганди башында турган Индиянын Улуттук Конгресси (И) жана М. Десаи башында турган Конгресстин Юому (О) деген эки уюмга бөлүнүп кеткен.

Индира Ганди 1917-ж. Уттар-Прадеш штатында туулган. ИУКтун лидери Жавахарлал Нерууның кызы болгон. 1937-ж. Улуу Британиядагы Оксфорд университетинде тарых боюнча билим алган. 1938-ж. И. Ганди ИУК партиясына мүчө болуп кирген. 1960-1964-жж. ЮНЕСКОнун Аткаруу кенешинин мүчөсү болгон. 1964-ж. Радиоуктуруу жана маалымат министри болуп да-йыналган. 1966-ж. Индиянын премьер-министри кызметтүү зэлеп, 1977-ж. чейин иштеген. 1977-ж. ИУК парламенттик шайлоодо женилип, натый-жада И. Ганди оқмотүнүн курамы менен отстав-кага чыккан. 1980-ж. ИУК (И) парламенттик шайлоодо женип чыгып, Индира кайрадан Индиянын премьер-министри жана коргоо министри болуп калган.

Дүйнөдө калкынын саны боюнча экинчи орунда турган Индияда саясий партиялардын ортосундагы күрөш тынымсыз уланып, 1984-ж. октябрьда Индира Ганди террорчулар тарабынан өлтүрүлгөн.

Декабрда өткөн шайлоодо Индиранын тун уулу – Раджив Ганди премьер-министрлик орунга шайланган.

Р. Ганди Конгресстин уюштуруу структурасын чечкиндүү реформалоодон баштады. Партиялык бардык тепкичтерде шайлоо өткөрүлүп, партиянын курамы өзгертулду, профсоюз уому, Жаштар Конгресси, Студенттердин улуттук союзу ж. б. уюмдар кайра түзүлүп, иши жандандырылды.

Р. Гандинин оқмотуу экономиканы модерндейтируү саясатын жүргүзүп, сырттан жеке капиталды электр тармагын өндүрүүгө тар-тууга умтулду. Индиянын негизги өнөктөштөрү АКШ, Япония, ГФР болуп калды. Жаңы технологияларды алыш кириүүн агымын жого-ролатуу үчүн, аларды тартуу жол-жоболору женилдettiлген.

80-жж. аягы социалдык кыйынчылыктардын өсүшү, экстремист-тик (аша чабуу, кескин чараларды колдонууга умтулуу) күчтөрдүн өлкөнүн биримдигин ыдыратууга багытталган аракеттеринин күч алуусу менен мүнөздөлгөн. Р. Гандинин 1991-ж. күтүүсүздөн өлтүрүлүшү менен, Нарасимха Рао премьер-министр болуп калды. Анын оқмотүнүн экономикалык багыты мамлекеттештирилген мулкторду мурунку эзле-рине кайтарып берүү, мамлекеттин карамагындагы бир нече ишканалардын натыйжалуулугун жогорулатуу үчүн акционерлөө болгон.

Индиялык рупийдин (улуттук акча бирдиги) курсунун төмөн түшүшү, чет элдик инвестициянын өлкөгө эркин кириши, Индия рыногунун чет элдик товарга ачылышы, каржы тармагындагы ре-



Индира Ганди

формалардын жүргүзүлүшү 1992–1997-жж. ичине камтыган экономикалык стратегияны аныктаган.

Индия туруктуу экономикалык осүүгө жетиши. Айыл чарбасы улам өсүп жаткан калкты өзүнүн ички азық-түлүгү менен камсыздайт. Машина жолдорунун тутамы кенейип, энергетикалык дарамети өсүүдө. Жыл сайын 100 млн т нефть өндүрүлөт. Жылдык өсүү темпи 6–7% га барабар. Ошого карабастан калкы млрдга жакындан калган Индия проблемалардан куру эмес. 800 млн жакын элдин турмуш шарттары оор бойдон калууда.

1999-ж. декабрда парламентке жана жергиликтүү мыйзам чыгаруу органдарына шайлоо откөрүлдү. Жаңы өкмөттү Бхаратия Жаната партиясынын лидери А. Б. Баджпай жетектеди.

Учурда өкмөт – металлургияга, химияга, ядролук энергетикага, жеке ишкердиктин бардык чарбалык багыттарына трансулуттук корпорацияларды тартууну кенейтүүгө умтулууда.

Индия тышкы саясатында өз алдынча байтаралтык багытын карманат. 1998-ж. ядролук бомбаны ачыктан-ачык сыноо өлкөнүн күчкубатын көрсөттү.

**Түркия.** Көп партиялуу системага өттү. 1938-ж. Түркиянын экинчи президенти Исмет Иненю (1938–1950) болуп калды. Межилистин жаны курамында Элдик-Республикалык партиянын мүчөлөрү көпчүлүктүү түзүшкөн. Экинчи дүйнөлүк согуш Иненюнү оор сыноого туш кылды. Иненюнүн ийкем саясатынын негизинде гана Түркия согушка тартылбады. 1939-ж. октябрда ал Франция жана Англия менен Түркияга экономикалык жардам көрсөтүү жөнүндөгү келишим түздү. 1941-ж. 25-марта Иненю СССР менен кол салышпоо жөнүндөгү пактыга кол койду. Ошондой эле келишимди ал Германия менен да түзгөн. Ошентип Иненю согуш жылдарында эптуулук менен эларалык мамилелердеги төн салмакты кармап, өлкөнүн абалын чындоо үчүн АКШ, Англия жана СССР менен биргеликте Германияга жана Японияга согуш жарыялаган. 1945-ж. 24-январда ал Бириккен Улуттар Үюмүн түзүү жөнүндөгү актыга кол кооп, ошол жылдын 5-мартында Сан-Франциско конференциясына БҮҮнү уюштуруучулардын катарында катышкан.

1946-ж. январда Элдик-Республикалык партиянын мурдагы мүчөлөрү жаны Демократиялык партияны (ДП) түзүштү. 1946-ж. шайлоодо бул партия парламентте 62 орун алды. Түркиянын 1952-ж. Кореядагы согушка катышуусу, Трумэндин доктринасынын негизидеги эбегейсиз кредиттер, «Маршаллдын планы» боюнча алынган инвестициялар, Түркияга берилген экономикалык жана аскердик жардам АКШ менен тыгыз байланышты бекемдеп, Түркия 1952-ж. НАТОго мүчө болуп кирген.

1950-ж. шайлоодо Демократиялык партия межилистеги 396 орунду женип алыш, Желал Баир президент (1950–1960-жж.), А. Мендерес премьер-министр болуп калды.

50-жж. аралыгында Түркияда өнержай продукциясынын жылдык өсүшү 8% га барабар болгон. Ошол жылдары дин кызматчылары жигерденишип, исламды мектепте окутууга укук алышкан, мечиттердин курулушуна жана Курандын радиоуда окулушуна жетишишкен.

1960-ж. 27-майда оппозициялык күчтөр мамлекеттик төнкөрүш жасашты. Бийлик Гюргел башында турган Улуттук биримдик комитетине өткөн. 1960-ж. июнде шайлоо өткөрүлүп, Президентикке Жемал Гюргел (1960–1966-жж.), премьер-министр болуп Элдик Республикалык партиясынын лидери Исмет Иненю шайланган.

Ошентип, 60-жж. Түркияда саясий күрөш дүркүрөп өсүп, улам жаны партиялар жана топтор пайдада болуп, бийлик алмашып жатты. Адилеттүүлүк партиясы бийликтө турган 1965–1971-жж. республиканын тарыхындагы эн бир жаркын мезгил болду, анткени экономиканын дүркүрөп өсүшү, эркиндиктөн коргулуушу, коомдук уюмдардын кубаттанышы, көзкарандысыз тышкы саясат, массалык маалымдоо каражаттарынын союз әркиндиги жана мыйзамдын сакталышы ошол жылдарга таандык.

**Түркиянын жаңылануу тажрыйбасы.** Түркия 70 жыл ичинде азыркы капиталисттик өнүгүүнүн ургаалдуу жолуна түшүп, заманбап экономикасын, маданиятын, социалдык түрмушун жаратада алды. Элинин жашоо сапатын дүйнөлүк стандарттарга жакындаштырууга жетишти. Түрк улуту мындай өсүп-өнүгүү даражасына кемалдык модернешүү жолууда көтерүлдү.


Түркия Республикасынын экономикасын мамлекеттик жонгө салуу саясатын Азия, Африка, Латын Америкасынын көптөгөн өлкөлөрү кенири пайдаланышкан. Анткени XX к. 30-жж. Түркия Республикасы өнөржайды өнүктүрүүнүн темпи боюнча дүйнөдө үчүнчү орунга чыккан.

Экономикалык реформалар өлкөнүн чарбасын кайра курууга алыш келди. Улуттук капитал жана экспорт өнүгүп, модернешүүнүн 20 жылдык программасы кабыл алышкан. Түркия учурда Армения, Азербайжан жана Орто Азия мамлекеттери, анын ичинде Кыргызстан менен байланыш түзүп, лицейлерди, жогорку окуу жайларын ачты. Бишкекте учурдун талабына жооп берген Кыргыз-Түрк «Манас» жана Ататүрк Университеттеринде көптөгөн Кыргызстандык жаштар билим алууда.

**70-жж. аягындагы Ираидагы революция.** Революциянын чыгышына 1978-ж. Кумада бийликтө каршы нааразылык демонстрациясын атуу себеп болгон. Бул курмандыктардан улам келип чыккан

элдин каршылыгынын толкуну өлкөнүн бүтүндөй шаарларын кучагына алды. Аскерлер, жандармдар жана САВАК (Ирандын маалымат жана коопсуздук башкармалыгы) менен болгон айыгышкан күрөште он миндерен ирандыктар набыт болушкан.

Америкалыктардын шахты сактап калуу учун жасаган аракети өлкөдө америкалыктарга каршы маанайды күчтөкөн.



Аятолла Хомейни

1979-ж. 16-январда шах үй-бүлөсү менен Иранды таштап чыгып кетти. 1-февральда эмиграциядан келген А. Хомейни өлкөдегү «Исламдык революциялык комитеттерге» таянып, Улуттук Фронттун башка көрүнүктүү өкүлү М. Базарганды Убактылуу өкмөттүн башчылыгына дайындалган.

Тегерандан кийин куралдуу кетерүүлүш көнтөгөн провинциялардын борборлорун кучагына алган. 11-февраль күнү Жогорку аскердик кенеш өзүнүн байтаралтыгы жонундө билдириүү жасап, аскерлерге казармаларга кайтууга буйрук берди. Шахтын тарапкерлеринин акыркы очогу 12-февраль күнү талкаланды.

Ирандагы «Ислам революциясына» темендөгүдөй аныктама берсе болот. Мұнозу, кыймылдаткыч күчтору жана күрөшүү усулдары боюнча элдик революция, негизги багыттары боюнча монархияга, империализмге, өзгөчө америкалыктарга каршы, ал эми социалдык манызы боюнча буржуазиялык, жетекчилиги дин кызматчылары болгон, уюштуруучулук-идеологиялык негизи боюнча исламдык революция деп атоого болот.

1979-ж. 1-апрелде Иран Ислам Республикасы жарыяланды. Тышкы саясий принципибин «Батыш да эмес, Чыгыш да эмес, Ислам жолу» деп атап, ал «коммунисттик жана капиталисттик» (ССРР жана АКШ) эки өлкөнүн ички иштерине кийилишишпөөсүнө жетишие алган. Иран СЕНТОдон чыкканыгын билдирген.

АКШ жана Батыш өлкөлөрү менен аскердик жана жарандык келишимдерин жокко чыгарган. Американын аскердик базаларын жок кылышп, чет элдик, өзгөчө америкалык банктарды жана компанияларды жаап салган. Америкалыктарга каршы кампаниянын туу чокусу 1979-ж. ноябрда АКШнын элчилигин басып алып, андагы кызматчылардын баарын «камакка алынды» деп жарыялоо болуп калды.

1979-ж. декабрда референдумдун натыйжасында ИИР белгилүү ислам укук таануучулары иштеп чыккан мыйзамды бекиткен. Мыйзамды бекиткен жөнүлдөрдөн көбүнчөлүк мыйзамды бекиткен. Мыйзамды бекиткен жөнүлдөрдөн көбүнчөлүк мыйзамды бекиткен.

замда өлкөнү башкаруу ислам шарияты боюнча «велаят-е факих» деп аныкталган. Дүйнодөгү бүткүл бийлик бир гана Аллага таандык деп жарыяланган. Мамлекеттин башында Раҳбар (жетекчи) турат. Ал бийликтин үч бутагынын үстүндө туруп, кенири укукка ээ болуп, жалпы эл тарабынан шайланган президентти да алмаштырууга укуктуу. Парламентти көзөмөлгө алуу үчүн 12 уламадан турган Байкоочу кенеш түзүлгөн.

Кенештин дагы бир милдети межилис тарабынан кабыл алынган чечим исламдын жана мыйзамдын талабына дал келүүгө тийиш болгон. Андан сырткары Хомейни согуш жарыялаганга, тынчтык келишимин түзгөнгө, мобилизация кылууга (мамлекеттин куралдуу күчүн тынчтык абалдан согуш абалына откоруү) укуктуу болгон. Ал куралдуу күчтөрдүн жогорку башкы командачысы болуп калган.

Өлкөдо теократиялык менен бирге республикалык да бийлик органдары түзүлгөн (президент, өкмет, межилис).

*Ислам республикалык партиясы* (ИРП) Хомейнинин колдоосу менен олкодөгү башкаруучу партияга айланган. 1979-ж. акырында өкмет башчылыгынан Базаргандын, 1981-ж. жайында Ирандын биринчи президенти Банисадрдын отставкага кетиши ИРПнин лидерлеринин позициясы күч алыш баратканыгын көрсөткөн.

Иран Ислам Республикасынын тарыхындагы эң оор мезгил Ирак менен болгон сегиз жылга созулган (1980–1988) согуш жылдары болду. Эки тараптан 1 млиго жакын курмандыктар болду. Ирактын орто аралыкка атуучу ракетаны жана химиялык куралды Иранга каршы тымызын жана капысынан колдонуусу, өлконун ресурсунун түгөнүшү Хомейнини согуштуу токтотуп, Ирак менен жараашуу чечимин кабыл алууга мажбур кылган. БҮУнун адистеринин эсептөөсүнүн караганда бул согуш Тегеранга 102–103 млрд АКШ долларына бар-бар чыгым алыш келген.

**Иран 90-ж.** 1989-ж. Хомейни Байкоочу кенеш менен министрлер кабинетинин ортосунда өзара мамилени карап чыккан. Мыйзамдын жаны редакциясында эң негизги өзгөрүү премьер-министр кызматын жооп, президенттин жана өкмөттүн статусун көтерүү карамалган.

Экономикалык саясатта бааларды либералдаштыруу (бош коюу) мамлекеттик чыгашалуу ишканаларга дотация (чыгашаларды мамлекет тарабынан жабуу) берүүнү токтотуу, мамлекеттик компаниялардын бир болугүн менчиктештирүү, эркин экономикалык зона түзүү, чет элдик капиталды тартуу саясаты Ирандын онүгүүнүн базар экономикасы моделине откөндүгүн айгинелейт.

Ислам экономикасы деп аталган экономикалык саясаттын на-тыйжасы начар болгон эмес. Эгерде 1990-ж. кабыл алынган биринчи беш жылдык пландын онүгүүсүндө ички дүн продукциянын жылдык

өсүшү 6,5% га барабар болсо, экинчи беш жылдыкта 10% дан кем эмес камсыз болгон.

Мамлекеттик бюджеттин тартыштыгы бул аралыкта 50% дан 0,5% га чейин азайган. Калктын жалпы санындагы жакырчылыктын дөнгөлүү 47% дан 17% га чейин томендөгөн. 1989–1996-жж. болот ондурүү Иранда 1,5 млн т 6,0 млн т чейин, жезді ондурүү 350% га, алюминий ондурүү эки эсеге есөн. Машина куруу жана согуштук техникарды ондурүү алдыга озуп кетти.

1964-ж. Иран, Түркия жана Пакистандын демилгеси менен онугүү максатын көздөгөн *Региондук онугүү кызматташтыгы* деп аталган уюм түзүлген. 1979-ж. шахтын бийлиги кулагандан кийин анын иши токтогон болчу. 90-жж. башында Иран Ислам Республикасы региондук кызматташуу уюмун кайрадан жандандыруу сунушу менен чыкты.

Анткени Иран экономикалык блокададан коншу мамлекеттердин кызматташуусу аркылуу чыгууну көздөгөн, ал ислам мамлекеттеринин региондук биримдиги катары *Экономикалык Кызматташтуу Уюму* деп аталды. Иран, Пакистан, Түркиядан башка Азербайжан, Афганстан, Казакстан, Кыргызстан, Тажикстан, Түркмөнстан жана Өзбекстан анын мүчөсү болуп калышты.

Экономикалык Кызматташуу уюмунун башкы багыттары:

- онөржай тармагында биргелешкен ишканаларды куруу;
- озара соода байланышын онүктүрүү;
- банктардын иш-аракеттерин бирге ишке ашыруу;
- бирдиктүү транспорт инфраструктурасын куруу.

1997-ж. президент болуп шайланган М. Хатами «цивилизация диалогу» деген жаны ураан менен чыгып, эларалык мамилени түрүктештирууну көздөгөн. Иран Батыш үчүн көптөгөн көрсөткүчтөр боюнча: стратегиялык чийкизаттардын запасы, онөржай потенциалы жана инфраструктурасы, геостратегиялык абалы боюнча езгөчө кызыгууну туудурган олко болуп саналат. Ошондуктан бул өлкөнүн өз алдынча, көзкарандысыз багыты АКШ тарабынан экономикалык санкциялардын, коркутуулардын жана сын-пикирдин бутасына айланууда.

**Индонезия.** 1920–30-жж. чегинде Индонезияда улуттук-демократиялык багыттагы бир нече партиялар пайда болгон. Алардын ичинен Сукарно башында турган Улуттук партия улуттук-демократиялык маанидагы ураандар менен чыккан. Ал колониялык эзүүгө каршы, башка улуттардын таламдарын урматтаган, жумушчулардын жана дыйкандардын кызыкчылыгын коргоо деген талаптарды койгон.

Экинчи дүйнөлүк согуш Индонезиядағы голландиялык колониялык бийликтөө чек койду. 1945-ж. 17-августта Индонезия көзкаран-

дысыздыгын жарыялады. Сукарно Индонезиянын президенти болуп шайланган.

Индонезия 50-ж. аягында өзүнүн демократияга багытталған концепциясын негиздеп, жеке бийлигин бекемдеген президент Сукарно, ончул жана солчул күчтөрдүн ортосундагы курч атаандашуучулукка башкы калыс болду. 50–60-жж. чегинде президент Саясий манифестте: индонезиялык социализм, багыттуу экономика, олконүн улуттук өзгөчөлүгү деп аталған программасын сунуш кылды.

Кийинки реформалар экономикадагы мамлекеттик сектордун күч алышына, бул секторду башкарган бюрократиянын кызмат абалынан пайдалануусуна алыш келген. Улуттук-диний партиялардын жана коммунисттик партиялардын ортосундагы карама-каршылыктар, саясий турукесуз абал мамлекеттик экономиканы алсыздандырган. Инфляциянын күч алышы эл керектөөчү товарлардын баасынын 20 эсеге осушуно алыш келген. Ушундай ички абал оор мезгилде компартия башында турган солчул күчтөр кутум уюштурушуп, 1965-ж. бийликті колго алышты.

1968-ж. президент болгон генерал Сухарто коммунисттик партияны олконүн саясий турмушунан чийип салды. Мамлекеттик экономиканын чеге жеке ишкерлердин пайдасына кыскара баштады. Өлкөнүн базары чет элдик инвесторлор учун кенири ачылды. Индонезиянын экономикалык өнүгүүсүнүн негизин нефть түзөт. Өлкө автомобиль онөржайын өнүктүрүп, спутниктерди чыгара баштады.

Калктын киши башына болгон кирешеси (1000 доллар) абдан есекен, бирок ошол эле учурда жогорку бийликтөө коррупция гүлдөгөн, калк арасында жашоо турмушунун денгээли боюнча тенсиздик өкүм сүргөн. Калктын негизги катмары мусулмандар экендигине карабастан, 200 млн калктын 7 млн түзгөн кытайлар абдан чоң байлыкка ээ болгон. 1997–1998-жж. экономикалык кризис дал ошол Индонезиядан башталган.

Кризис ондурүштүн томондошунөн, баалардын кескин жогорулашынан улам келип чыгып, президент менен анын айланасындагылардын калк казынасын талап-тоноосуна элдин нааразычылыгы да кошумча болгон. Президент Сухартону орунбасары вице-президент Б. Хабиби алмаштырган.

Хабиби экономика жана каржы тармагында чечкиндүү чарагаларды көрүүгө, экономикалык жана саясий реформаларды жүргүзүүгө аракеттенген. Өлкөнүн саясий системасында пикирлердин көп



Сукарно


түрдүүлүгүнө эркиндик берилер замат, жүздөгөн жана партиялар пайда болду. 1999-ж. июнь айында болгон шайлоодо Индонезиянын бириңчи президенти Сукарнонун кызы Мегавати башында турган оппозициялык Демократиялык партия парламентте көпчүлүк добушту алды.

**Афганстан.** 1977-ж. М. Дауддин монархиялык өкмөтү жоюлгандан кийин, конституция кабыл алышып, парламентте бир партиялуу режим жана президенттик башкаруу бекитилген. Бирок армиянын үстүнөн Дауд көзөмөлдөй алган жок. 1978-ж. апрелде көптөгөн армиялык бөлүктөр радикалдык маанайдалыгы офицерлердин колуна откен.

Апрель революциясынын натыйжасында *Афганстан Демократиялык Республикасы* жарыяланган. Ал эми декабрда СССР менен дос-тук, кызматташтык жонундогу келишимге кол коюлган. Ал тургай, СССР Афган Демократиялык Республикасынын жашап кетүүсүнө саясий кепил болуу милдетин алды.

Бирок Афганстан радикалдык кайра курууларга даяр эмес эле. Артта калган экономика, онүгүүнүн эң төмөн денгээли, калктын озгерүүгө социалдык-психологиялык жактан даяр эместиги – булардын баары АЭДПнин социалдык базасын муунткан.

АЭДП ичинде да карама-каршы эки фракциянын ортосунда әлдешкис келишпестик бар эле. Каардуу кагылыштардын кесептинен партиянын жүздөгөн мүчөлөрү каза болушкан. 1979-ж. сентябрда партиянын жетекчиси менен Революциялык кенештин башчысы бийликтен кулатылып, атаандашы **Х. Амин** тарабынан өлтүрүлгөн. Амин СССРге каршы сырткы күчтөрдү пайдаланууга аракеттенген. Бул анын тагдырында чечүүчүү роль ойногон.



Б. Кармаль

1979-ж. декабрда Кабулга советтик аскерлер киргизилип, президенттик сарай курсоого алышып, Амин өлтүрүлгөн. Ал эми Афганстан Элдик-демократиялык партиясынын жана Революциялык кенештин башчысы болуп Афганстандын Чехословакиядагы элчиси **Б. Кармаль** дайындалган. Ошол жылдан баштап Афганстан он үч жыл бою согуш өртүнде калган. Өлкөдөгү жарандык согуш жана советтик аскерлердин Афганстандын аймагына киргизилиши советтик тышкы саясаттын катчалыгы эмес, одон саясий кылмышы болуп саналат.

Өлкөнүн тарыхый тагдырын, салт-санаасын билгиси келбegen, чындыкты көзгө илбegen текебер советтик саясат бир нече миндерген

советтик солдаттарды өлүмгө кириптер кылды. Миллиондогон афган-диктаторды жок кылыш, афган элин эбегейсиз азап-тозокторго салган.

Советтик аскерлердин Афганстанга киргизилиши менен Б. Кармалды алмаштырган жаңы президент Наджибулланыш бийлиги да (жаңы конституцияны кабыл алыш, парламентти чакыруу, кенири саясий негизде көп партиялдуу кызматташтыкка үндөө) натыйжа берген жок.

Узакка созулган согуш миндеген шаарлардын, кыштактардын талкалануусуна, кулак уккус кыйроолорго, калктын жапырт миграцияланышына (3–5 млн афгандар качкын катары Пакистан менен Иранга кетишкен) алыш келген. Эн негизгиси бул абал афган элиниң каршылыгының кескин өсүп, улуттук жарылууга, түрдүү маанайдагы фундаменталисттик, улуттук жана монархиялык уруулук саясий агымдардын күч алышына алыш келген.

1992-ж. бийлике келген жаңы президент Б. Роббани бийлик талашкан түрдүү тайпалардын колундагы колжоолук (марионетка) экендиги билинди. 1990-жж. ортосунда Афганстанда жаңы саясий күч – медреселерден, исламдык-аскердик диний окуу жайларынан билим алган талибдер чыгышкан. Талибдер кыска убакытта 1996–1997-жж. олконүүн аймагынын 80–90% ын ээлешкен.

Египет араб дүйнөсүндөгү өнүккөн өлкөлөрдүн катарына кирет. Монархия жоюлуп, көзкарандысыздыкка жетишкенден кийин 1956-ж. Суэц каналы мамлекеттештирилип, президент Насер башында турган жетекчилик өлкөдө маркстык үлгүдөгү социализмди курууга киришкен.

1961–64-жж. аралыгында бүтүндөй или жана орто өнөржайлар, каржы, унаа, тышкы соода тармактары мамлекеттештирилген. 1962-ж. улуттук аракеттеги Хартияда экономиканы илимий пландаштыруу, или капиталды чектөө жана пролетариаттын үстөмдүгүсүз социализмди куруу жана жеке ишкердикти сактап калуу жөнүндө айтылган.

Ошол эле жылы өлкөдөгү башкаруучу партия катары Араб социалисттик союзу түзүлген. СССРдин жардамы менен Асуан плотинасы курулган.

1970-ж. Гамал Насер каза болгондон кийин бийлике А. Саадат келген. Ал экономиканы жеке менчиктештирип, жеке секторду көңейткен. Өлкөдө көп партиялдуу түзүм кальбына келтирилген. Ушул эле багыт 1981-ж. Саадаттын ордун алмаштырган Х. Мубарак тара-



Гамал Абдел Насер



Хосни Мубарак

бынан улантылган. 70-жж. аягы – 80-жж. Египетте экономиканың гүлдөп өнүккөн жылдары болду. Египеттин саясий багыты да өзгөргөндүгүн 1979-ж. Кәмп-Дэвиддеги Израил менен болгон тынчтык келишими айгиналейт.

Египетте 80-жж. аягында киши башына болгон орточо киреше 700 долларды түзгөн. Андан сырткары Египет – байыркы пирамидалардын жана музейлердин мекени. Туризм индустриясы өлкөнүн экономикасына збекейсиз киреше алыш келет. 1990-ж. Персия булунунда Ирак чыгарған согушта Египет агрессиянын курмандыгы болгон Кувейтти коргоп чыкты. 1991-ж. БҮҮнүн мүчөлөрү көпчүлүк добуш менен

Б. Галини дүйнөлүк уюмдун генералдык секретарлыгына көрсөтүүсү өлкөнүн эларалык аренадагы кадыр-баркынын жогору экендигин айгиналейт.

**Латын Америкасындагы өлкөлөр.** Экономикалык өнүгүшү. Латын Америкасындагы мамлекеттердин басымдуу көпчүлүгү 1945-ж. мурда эле колониялык көзкарандылыктан кутулуп, ички жана тышкы саясатын өз алдынча жүргүзүп калышкан. Дал ошол өлкөлөрдө империалисттик доөлөттөр марионеттик бийликтөрди или корпорациялардын укуктарын кенеитүүнүн эсебинен, ошондой эле жарнактар, гезиттер, кино жана телекөрсөтүүлөр аркылуу батыш турмушун жайылтуу, каржылык жардам көрсөтүп, зарыл болсо аскердик жардамдын күчү менен ал жердеги бүткүл саясий турмушту көзөмөлдөп турушкан.

Экинчи дүйнөлүк согуш латын американлык айрым өлкөлөргө озүнүн экономикалык өнүгүүсүнө бир топ маанилүү кадамдарды шилтөого мүмкүнчүлүк берген, себеби алар согушуп жаткан мамлекеттерди тыл катары керектүү чийкизаттар жана азық-түлүк менен камсыздап турушкан.

Улуттук саясий кыймылдар чет элдик корпорациялардын экономиканын негизги тармактарындагы үстөмдүгүнөн сүрүп чыгууну, или жер ээлеринин чексиз бийлигин чектөөнү, жакырчылык, укуксуздук жана социалдык шарты эң томөнкү катмардын арасындагы кылмыштуулук менен күрөшүүнү көздөшкөн.

Социалдык-саясий проблемаларды чечүү – эки элдешкис тарараптар аркылуу жүргөн, алар – ончул, адатта, аскердик диктатура жана ашынган солчул – коммунисттерди жактаган күчтөр эле.

Ошондон улам, Латын Америка өлкөлөрүндө башталган демократиялык кайра түзүүлөр аскер төнкөрүштөрүнө алыш келген. Ми-

салы, 1964-ж. Бразилияда, 1976-ж. Аргентинада жана бул континенттін башка мамлекеттеріндеги окуяларды атасак болот.

1950-жж. аягында Куба аралының эли Ф. Кастронун жетекчилиги астындағы революциялық көтөрүлүшү жана 1973-ж. генерал А. Пиночеттін Чилиде бийликті басып алыш, мыйзамдуу шайланган президент С. Альяндени кулатышы дүйнөдө өзгөчө чон үн кошууларды жараткан.

Соғуштан кийинки Аргентина же Мексика сыйктуу мамлекеттердин тарыхы улуттук либералдык партиялар жана реформачыл кыймылдар ишке ашырышкан демократиялық өзгөрүллөрден кабар берип турат (Аргентинада – генерал Х. Д. Перондун тарапкерлери, Мексикада – президент Л. Карденастын жолун жолдоочулар).

1980-жж. башында Латын Америкасының чон бөлүгү диктаторлордун жана ончул маанайдагы автократтык бийликтірдин башкаруусунда болуп калган. Алардын айрымдарында жүргүзүлген массалық репрессиялар (Парагвай, Чили) башка өлкөлөрдөгү демократиялық күчтөрдүн кескин нааразычылыктарын жараткан.

Бирок, 1980-жж. аягында дал ошол диктаторлордун қозомөлү астында бул региондун өлкөлөрүнүн өнөржайын жана айыл чарбасын тездик менен модерндейтириүгө, сапаты боюнча жогорку технологиялуу тармактарды түзүүгө жетишишкен. Бул процессте чет элдик капиталдык салымдар жана интеграциялық тенденциялар чон роль ойноп, Латын Америкасының жалпы рыногу, АНДЫ пактысы же МЕРКОСУР сыйктуу уюмдар түзүлген. Экономикадагы мындаи көрүнүштөр региондун мамлекеттеринин бүтүндөй бир тобун (Аргентина, Бразилия, Мексика, Чили) индустриялуу жаны өлкөлөрдүн катарына кошуп, алардагы элдин турмуш деңгээли жогорулай баштаган.

1970–1980-жж. улуттук өнүгүүнүн проблемаларын жарапандык соғуштун жана куралдуу кагылышуулардын жүрүшүндө чечүү аракеттери, баарынан мурда Борбордук Америкада жана Кариб деңизинин бассейнинде (Никарагуа, Сальвадор, Гондурас, Гренада, Гаити) ийгиликсиз аяктаган. Мында АКШ чечүүчү ролду ойногон. Өзүнүн



Фидель Кастро жана Н. Хрущев



Сальвадор Альянде

жеке кызыкчылыктарын көздөп, бул деелот адам укугун коргоого жамынып, региондо бир нече куралдуу басып кириүлөрдү ишке ашырган.

Акыркы 10–15 жылдын аралыгында Борбордук жана Түштүк Американын (Кубадан болөк) бардык өлкөлөрүндө мыйзамдык негизде шайланган бийликтөр калыбына келтирилди.

1980–1990-жж. аралыгында Бразилиянын, Уругвайдын, Парагайдын, Чилинин, Гаитинин, Никарагуанын, Сальвадордун аскердик хунталарырын экономикасын социалдык багытта курууну көздөгон жана жаны маалыматтык коомду курууну каалаган демократиялык өкмөттөргө орун бошотуп беришкен.

## Суроолор жана тапшырмалар

1. Азия жана Африка өлкөлөрүнүн эгемендүүлүккө ээ болушунун өзгөчөлүктөрүн аныктагыла.
2. Индиядагы эгемендүүлүктүн жылдарындагы социалдык-экономикалык жана саясий онүгүүсүндөгү өзгөчөлүктөр кайсылар?
3. И.Гандинин саясий ишмердүүлүгүн баа бергиле.
4. Түркиянын жаңылануу тажрыйбасынын түрк мамлекеттери үчүн мааниси барбы?
5. Иран Ислам Республикасынын саясий түзүлүшүндөгү жана тышкы саясий багытындагы өзгөчөлүктөрүн көрсөткүлө.
6. Экономикалык Кызметташуу уюмунун ислам өлкөлөрү үчүн маанини жана Уюмдун башкы багыттарын аныктагыла.
7. Индонезия, Афганстан, Египет өлкөлөрүндөгү боштондук күрөштердүн башкы кыймылдаткыч күчтору жана лидерлери жөнүндө жалпыга маалымдоо каражаттарынан окуган маалыматтарга таянып баяндама түзгүлө.
8. «1950–1990-жж. Латын Америкасындагы өлкөлөргө мүнөздүү чектер» деген болумгө тезистик план түзгүлө.
9. Региондогу модернешүүгө өбөлгө болгон кайра курууларды жана саясий туруксуздукту аныктаган факторлорду көрсөткүлө.

## § 30. Илимий-техникалык прогресс

**Транспорттун инүгүшү.** XX к. адамзат поезддер, трамвайлар, кемелер, автомобилдер менен кирди. 1903-ж. АКШда бир туугандар У. жана О. Райт самолёттө биринчи учкан болсо, XX к. ичинде транспорт каражаттары улам барган сайын оркундөп жатты.

Темиржолдордо паровоздорду тепловоздор сүрүп чыгарып, ал өз кезегинде электровоздорго орун бошоткон. СССРде биринчи жолу Баку–Сабунчи электрлешкен темиржол багыты 1924-ж. ишке кирсе, кылымдын экинчи жарымында ылдамдыгы тез темиржолдор курула баштаган. Мисалы, Японияда Токиону өлкөнүнүн түндүгү Хок-

кайдо аралы менен, ал эми Францияда Парижды Марсель менен тез жүргүчү поезддер заматтын ичинде байланыштырат. Дүйнөнүн көптөгөн ири шаарларында метро линиялары иштейт, ал млндогон адамдарга бир аз убакытта мегаполистердин бир четинен экинчи четине жетүүгө мүмкүнчүлүк түзөт.

ХХ к. башында пароходдорду теплоходдор сүрүп чыкты. Пароходдордун жүк көтөрүмдүүлүгү кобейгөн. 1912-ж. айсберг менен кагылышуудан чөгүп кеткен «Титаник» теплоходунда 2200ге жакын жүргүнчү болгон. Ал эми кылымдын аягында жайллуу (комфорта белдүү) океан лайнерлери, эбегейсиз зор нефть ташуучу танкерлер, техникалык жактан жабдылган балык флотилиялары дениз мейкиндиктерин ездөштүрүштү. Автомобиль жолдорунун бир нече млндогон км кыйма-чийме багыттары планетаны кантап калды. Бириңчи дүйнөлүк согуштан кийин автомобиль негизги унаа каражаты болсо, экинчи дүйнөлүк согуштан кийин автомобиль ХХ к. символуна айланып, млндогон адамдар жеке автомобилдердин ээси болуп калышкан.

Авиакурулуш, автомобиль куруу сыйктуу эле, бириңчи дүйнөлүк согуштан кийин дүркүрөп өнүктү. Самолёттордун жаны түрлөрүн пайда болушу таланттуу конструкторлор: германиялык В. Мессершмитт жана Э. Хейнкель, АКШдан И. И. Сикорский, ССРДе С. В. Ильюшин, А. Н. Туполев жана А. С. Яковлевдердин ысымдары менен байланышкан. Жұз жылдыктын экинчи жарымы реактивдүү авиациянын тез өнүгүүсү менен мүнөздөлөт.

1947-ж. үндөн тез учуучу американлык самолёт пайда болду. 1950-ж. асманда жүргүнчүлөрдү ташуучу реактивдүү авиарайнерлер (америкалык «Боинг» жана советтик Ту-104) пайда болгон, алышы аралыктарга өтө тез учуучу самолёттор курула баштаган. Самолёттор менен катар эле ХХ к. экинчи жарымында вертолёттор кенири колдонула баштаган. 1939-ж. американлык конструктор Сикорский жасаган эн алгачкы вертолёт ийгиликтүү учурулган.

1927-ж. американлык учкуч Ч. Линденберг Нью-Йорктон Парижге конбостон 33,5 saat учса, кылымдын ақырында үндөн тез учуучу «Конкорд» Америкадан жүргүнчүлөрдү Европага 3,5 saatтын ичинде жеткирген. 1990-жж. башында жарапандык авиация жүргүнчү самолётторунун магистралында 15 минден ашуун жана атايын дайындалған багыттарда (жүк ташуучу, санитардык, кызметкерлер үчүн ж. б.) 300 мин самолет болгон.

**Ядролук курал жана атомдук энергетика.** Физикадагы микро болукчолердү изилдөөлөрдүн өнүгүшү 1930-жж. аягында атомдук энергияны пайдалануу үчүн техникалык обөлгөлөрдү түзген. Экинчи дүйнөлүк согушка бир жыл калганда немис физиктери О. Ган жана Ф. Штраусман уран атомунун болонушун ачышты. Бирок бириңчи ядролук реактор пайда болуп, атом бомбасын жасаган елко АКШ

болов калган. Америкага эмиграцияланып, анын курулушуна ар кандай денгээлде қатышкан ар түрдүү өлкөлөрдүн ири физиктери: Чика-годо биринчи ядролук реакторду курган италиялык Э. Ферми, венгрлер Э. Теллер жана Л. Сцилард, даниялык Н. Борду атоого болот. Лос-Аламостогу бул окумуштуулар иштеген лабораторияны американлык физик Р. Оппонгеймер жетектеген. 1945-ж. 16-июлда Нью-Мексико чолундо атом бомбасы биринчи жолу жардырылган.

Советтер Союзунда биринчи ядролук реактор 1946-ж. ишке киргизилген, уч жылдан кийин атом бомбасын сыноо жүргүзүлген. Аны жасоодо И. В. Курчатов, Я. Б. Зельдович, Ю. Б. Харитон баш болгон окумуштуулар иштешкен. СССР экинчи ядролук өлкө болуп калган.

1953-ж. атом бомбасын сыноо Англияда откөрүлсө, Теллер башында турган окумуштуулар тарабынан биринчи водород бомбасы Америкада сыйналган. СССРде бомбаны жасоонун теориялык негизин И. Е. Тамм жана А. Д. Сахаров иштеп чыгышкан.

Кийинчөрөк ядролук дөөлөттердүн катарына Франция, андан кийин Кытай кошулган. XX к. аягында ядролук куралга Индия жана Пакистан да ээ болушту.

Атом энергиясын согуштук максатта колдонуу атомдук реактору бар суу астында жүрүчү кемелерди пайда кылган. Алардын биринчиси 1954-ж. АКШ тарабынан сууга түшүрүлгөн, ал эми 1960-ж. американлык атомдук суу астында жүрүчү кеме суу үстүнө чыкпастан, 84 күндө жер шарын айланып чыкты. Ушуга ошкон көп күндүк сүзүүнү, ошол эле учурда Түндүк Муз океанынын музунун алдында сүзүүнү советтик суу алдында жүрүчү кемелер иш жүзүнө ашырган. Термоядролук реакцияны башкарууну иштеп чыгуу, атом энергиясын тынч максатта колдонууга мүмкүндүк берген. 1954-ж. Обнинск шаарында (СССРде) дүйнөдө биринчи жолу атомдук электр станциясы иштей баштаган, ал эми 1956-ж. Англияда биринчи онөржайлых атомдук электр станциясы ишке кирген.

**Ракета куруу жана космонавтика.** XX к. алгачкы он жылдыгында космостук учууларды теориялык жактан негиздеө (физикалык, математикалык жана техникалык) мүмкүндүгү пайда болгон. Россиядагы илимий космонавтиканын негиздөөчүсү, ракетанын конструкцияларынын инженердик долбоорун иштеп чыккан жана ракета кыймылдаткычынын суюктугун ойлоп тапкан калугалык физика мугалими К. Э. Циолковский болгон.

Ракета куруунун жана космонавтиканын негиз салуучуларынын катарына Германияда, Италияда, АКШда иштеген жана Батыш Европада биринчи космостук учууларга арналган мыкты әмгек жазған Г.Обертти кошууга болот.

Ракета курууда алда канча олуттуу же-тишкендиктер С. П. Королёвдун жана В. фон Браундун ысымдары менен байланышкан. Алар 1930-жж. эле ракеталык си-ноолорду иш жүзүнө ийгиликтүү ашырышкан. СССРдеги ракета куруунун башкы кон-структору Королёвдун жетекчилиги менен кийинчөрөэк анын жолун жолдоочулар В. Н. Челомей жана М. К. Янгель тарабы-нан Жер орбитасына жасалма спутниктер жана космос кемелери чыгарылып, түрдүү типтеги ракеталар курулган. Браун немис-тик согуштук-ракеталык изилдөө борбору-нун жетекчилеринин бири жана «Фау-2» баллистикалык башкаруучу ракетанын башкы конструктору болгон.

СССРде биринчи жолу Жердин жасалма спутниги 1957-ж. 4-октябрда учурулган. 1959-ж. «Лунник-3» Айдын аркы бетин сүрөтке тартып алып, Жерге жөнөткон. Ушундан баштап космоско жол салуу советтик окумуш-тууларга жана конструк-торлорго таандык болду. 1961-ж. 12-апрелде Ю. А. Гагарин «Восток» космос кемесинде Жерди 108 мунётто айланып чыккан. Көп етпөй 5-майда АКШда астронавт А. Шепард жердин айла-насындагы орбитага чы-гарылган. Ошол эле жы-лы августта Г. С. Титов «Восток-2» космос кеме-синде Жер планетасын 17 жолу айланып чык-кан.

1960-жж. орбитада эки космос кемесинин жалгашуусу болгон. Автоматтык планеталар аралык советтик станциялар Mars плане-тасына, американалык станция Чолпон планетасына түшүрүлгөн.

Космостук жетишкендиктердин жылбаяны 1969-ж. «Аполлон-11» кемесинде американалыктар – Э. Олдрин жана Н. Армстронгдун адамзаттан биринчи болуп айга түшүүсү жана 1970-ж. Айга совет-тик өзү жүрүүчү «Луноход-1» аппаратын жеткирүү менен аяктаган.



Юрий Гагарин



«Апполон 11» космостук кемеси айда.

Ошол эле учурда «екинчи космосту» – дүйнөлүк океанды өздөштүрүү иштери да жүрүп жатты. Адамдар эхолоттордун жана суу астында жүрүчү (батискафтар) оккопаттардын жардамы менен терендиктерге жетишип, континенттик шельфтин минералдык жана биологиялык байлыктарын изилдешкен.

Француз Ж. Кустонун жана норвег Т. Хейердалдын дениздеги экспедициялары океандар дүйнөсүндө чөн ачылыштарды жасаган.

ХХ к. акыркы жылдарында космосту өздөштүрүү боюнча эларалык долбоорлорду ишке ашыруу, американлык бир жолу колдонулушу кемелерди куруу жана советтик көп жылдарга эсептелген космостук станциялардын курулушу менен белгиленген. Жерди айлануу мейкиндигинде «Мир» орбиталык илимий-изилдөө комплекси эн эле узак (1986–2001) иштеп, адамдын космосто болуу узактыгы боюнча чөн жетишкендикке ээ болгон.

**Компьютердик жана маалымат технологиялары.** Илимде, техникада, медицинада радио толкундарын жана башка электромагниттик термелүүлөрдү: радиофизика, радиоастрономия, радиобиология, радиология, радиолокация, радионавигацияны пайдалануу башталган. Аралыктан башкаруу менен байланышкан радиотелемеханика (учкучсуз самолётторду учурруу, түрдүү изилдөөчү аппараттар, роботтар ж.б.) ишке кирген.

ХХ к. алгачкы жылдарында үндү өзүндөй кубулжутуп жеткирген патефон жана граммофондор пайда болгон. Үн жазуунун өркүндүшүнө байланыштуу 1920–1930-жж. кинематографияда жаны доор башталган, анткени «үнсүз» фильмдердин ордуна үндүү фильмдер келген. Маалымат «төнкөрүшүнүн» катарына телекорсөтүүнүн пайда болуусун кошууга болот.

ХХ к. екинчи жарымы – маалымат алуунун, сактоонун, берүүнүн жана кайра иштеп чыгуунун жалпы мыйзамдары жөнүндөгү илим – **кибернетиканы** пайда болуу жана гүлдөө мезгили болгон.

Маалымат боюнча илимдин атасы американлык окумуштуу Н. Винер «Кибернетика» деп атаган китебин 1948-ж. басмадан чыгарган. 1940–1950-жж. АКШ менен СССРде дәэрлик бир эле мэгилде **транзистор** ойлоп чыгарылган.

Алгачкы электрондук-эсептөөчү машиналар (ЭЭМ) согуштан кийинки он жылдыктарда пайда болгон, техниканын улам өркүндеп осууш 1970-жж. жекече компьютерлердин пайда болуусуна обелгө түзгөн. Жеке компьютерлерди кенири колдонуу, роботторду киргизүү жана өндүрүштү автоматташтыруу, микроэлектрониканын негизинде технологиялык төнкөрүш болгондугун салтанаттады.

ХХ к. аяктап баратканда кенири компьютердик тармактын – **Интернеттүн** пайда болушу ар кандай маалыматты дүйнө жүзү боюнча

төптөп, сактап жана жайылтууга (илимий, техникалык, экономикалык, саясий, көркем) мүмкүндүк берген. Спутниктик мобилдик телефондуң байланыш жер түш-тарабы менен стационардың тармакка байланышпай сүйлошүүгө жардам берет. Ошол эле учурда адамзаттын байланышында алда канча арзан кабелдик байланыш да маанилүү роль ойноп келе жатат. 1990-жж. Англиядан Японияга чейин 25 мин миль узундуктагы океан аралык суу астындагы кабель орнотулган.

2000-ж. интегралдык транзистордук системаны, космостук станцияларда күн батареясын, лазердик техниканы онуктургондүгүүчүн физика боюнча Нобель сыйлыгын американлык окумуштуулар Г. Кремер жана Ж. Килби, россиялык академик Ж. Алфёров 1960–1970-жж. изилдөөлөрүүчүн альшкан.

**ИТРдин негизги бағыттары.** «Илимий-техникалык революция» деп аталып калган осүп-өнүгүүгө электр-энергетиканын өнүгүүсү жана өндүрүштүү автоматташтыруунун тараалышы, физикадагы, химиядагы жана биологиядагы ачылыштар түрткү болду. Адамзаттын тарыхында биринчи жолу илим өндүрүшкө түзден-түз таасир эте баштаган.

Каралып жаткан мезгилдеги ИТРдин негизги бағыттары катары ядролук физиканы, кибернетиканы, генетиканы, микробиологияны, полимерлердин химиясын, космосту жана океанды изилдөөлөрдү атоо керек.

Япония шаарлары Хиросима менен Нагасакини Американын бомбалаосу бүткүл дүйнөнө атом энергиясы канчалык кыйраткыч күчкө ээ экенин көрсөткөн. Ошондуктан илимий изилдөөлөрөгө жогорку денгээлде каражат жумшоого кудурети жетпеген олкөлөр ядролук курал түзүүгө жигердүү киришишти. 1949-ж. эле И. В. Курчатов, А. Д. Сахаров жана И. Э. Тамм башында турган советтик илимпоздордун аракети АКШнын атомдук монополиясын жокко чыгарган, ал эми 1970-ж. башында ядролук клубга Улуу Британия, Франция жана Кытай кошулган.

Дүйнөдөгү биринчи атом электр станциясынын курулушу (Обнинск шаары, 1954-ж.) жаратылыш заттарына (көмүр, нефть, газ) жана ири дарыяларга (гидроэлектр станциялары) байланышпаган энергиянын жаны түрү өнүгө баштаганын кабар кылды. СССРдеги ядролук энергетикалык аппарат орнотулган күчтүү муз жаргыч кеме («Ленин», 1959-ж.) бул тармактагы жетишкендиктин көрсөткүчү болуп калды.

Генетиканын эң маанилүү жетишкендиги – тукум куучулуктун сакталышы жана откөрүлүп берилиши 1953-ж. ачылган. Анын авторлору – английялык жана американлык илимпоздор ДНК молекула-

сынын структурасынын негизинде жердеги белоктуу жашоонун негиздерин табышкан. Бул окуя адамдын генетикалык кодун ачууга, бул ёз кезегинде адистерди тукум куучулук (генетикалык) ооруларды дарылоо жолдорун издеөөгө түрткү берген.

Химия илиминин өнүгүшү көптөгөн керектүү продуктуларды алууга мүмкүнчүлүк түзгөн. Алардын ичинен энэ эле кызыктуусу пластмассалар жана синтетикалык чайырлар эле. Женил, куюп жасоого мүмкүн болгон бул товарлар электриди да откорбой, алардан бойёк, желим, кийим жана буткийимдер, ал эми кийинки көздерде ар кандай механизмдердин тетиктери да жасала баштаган.

Коомдук өндүрүштү индустриялаштыруу этабынын аякташи айыл чарбасын, соода тармактарын, транспорт жана байланышты, социалдык структураларын жана адамдардын жашоо турмушун түп-тамырынаң бери өзөрттү. Ишке жарамдуу адамдардын көпчүлүк болугу ири шаарлардын борборлору – мегаполистердин шарттарында жашай баштاشты. Мисалы, Нью-Йорк, Лондон, Париж, Токио полистеринде 1970-жж. башында эле 60 млн адам жашап калган.

**Коммуникация жана жалпыга маалымдоо каражаттарынын өнүгүшү.** ХХ к. ортосундагы киргизилген илимий жанылыктар өндүрүштүн натыйжалуулугун арттырууга мүмкүнчүлүк түздү. Бирок, 1970-жж. ортосундагы экономикалык кризис адамга жана айланыч-чөйрөгө кооптуу эмес технологияларды түзүү керектигин көрсөттү жана кошумча чийкизаттарды жана энергияны талап кылбаган технологияны иштеп чыгуу керек болду.

Ошол эле учурда адамзат биринчи жолу глобалдык проблемаларга (экологиялык, энергетикалык, азык-түлүк ж.б.) дуушар болгон. 1970–1980-жж. маалымат алмашуунун бүткүл дүйнөлүк тармагы түзүлгөн, ал үчүн спутниктерди, электрондук эсептөө машиналарын жана байланыштын айнек булаттуу линияларын колдонууну талап кылган. Ошондой типтеги биринчи система болуп 1969-ж. АКШда түзүлгөн Интернет бүткүл дүйнөгө 1990-жж. баштап тараала баштаган. Дал ошол маалымат ар түрдүү процесстерди бириктирип туроочу борбор катары ИТРдин экинчи этабын жайылтуу үчүн негизги каражат болуп калган.

Анын башкы фактору өндүрүштү автоматташтыруу учурунда микропроцесстерди колдонуу циклинде жасалма интеллектуалдуу роботторду түзүүгө да мүмкүнчүлүк ачылгандыгы болду. Эгерде биринчи американлык компьютер – ЭНИАК 1946-ж. 74 чарчы маянтты ээлеген болсо, «АйБиЭш» компаниясы түзүлгөнден кийинки 1984-ж. персоналдык компьютерге коюлган «086» процессордун модели ала-канга эле батат. Азыр көп адамдар жекече компьютерлерди жумушта гана эмес, үйлөрүндө да пайдаланышат. Адамдын акыл-эсинин

ушул таң каларлык туундусуна азыр биздин жашоонун бардык тармактарында – космосту башкаруудан тартып мамлекетти башкаруу га чейин эң негизги роль таандык болуп калды.

Байланыш каражаттарынын дүркүрөп осушу техниканын жаны түрлөрүн: жарык менен коччурүнү (ксерокс) жана фактыхк аппараттарды, электрондук чөнгөк дептерлер жана сканерлерди, пейджерлер жана уюлдук байланыш телефондорун жаратты.

Космосту изилдеөдөгү кийинки кадамдар катары коп убакытка созулган адам башкаруучу аппараттарды, мисалы, орбиталык станцияны («Мир»), ошондой эле ааламдын түпкүрлөрүнө автоматтык зонддорду учурууну айтсак болот.

Биология менен медицина, мурда белгисиз болуп келген оорулар менен туш болушса да (СПИД, Эбола безгети), бир топ маанилүү ийгиликтерге жетиши. XX к. аягында илим врачтарга жүрөк жана онкология ооруларын дарылоого, адамдын өмүрү үчүн эң керектүү органдарды операция менен алмаштырууга жана башка оорулардан айыктырууга мүмкүнчүлүк берип жатат.

Өтө жогорку денгээлдеги откөргүчторду изилдеөдөгү жаны кадам жасалып, термоядролук реакторлорду конструкциялоодо физиктер жаны ийгиликтерди жаратышты.

Инженердик ойдун чыныгы укмуштары катары телемунараларды, бир нече километрге созулган копуролөрдү жана суу астындагы жолдорду айтсак болот. Анын бири 1995-ж. курулган Ла-Манш кысыгындагы суу асты аркылуу Британ аралдары менен Европа континентин бириктирген туннель болду.

Мына ушул жетишкендиктер XXI к. информациялык коомдун маани-маңызын түзүп калды. Ага оттүү коомдук философиялык ойдун борборуна адамды койду. Ошол адам акчага гана сыйынган «масалык керектөө» коомунун гуманисттик дөөлөттөрдү жана руханий идеалдарды унутуп бараткан катмарынын кемчиликтерин ондоп, гуманизмдин жаны чектерине жетүүгө тишиш.

### Суроолор жана тапшырмалар

1. XX к. илимий техникалык прогресстеги кайсы жаны багыттар муноздүү?
2. XX к. илимдин өнүгүүсу дүйнөлүк саясаттагы проблемалар менен кандайча байланышын калган?
3. Илимпоздордун илимдеги жетишкендиктерин турмушка ашырууга кандай факторлор түрткү болгон?
4. СССРдин окумуштуулары илимий ой жүгүртүүнүн өнүгүүсүнө кандай салым кошушту?
5. Азыркы дүйнөдөгү ИТРдин ролу жөнүндө жалпы баа берип жыныстык чыгарыла.

- ИТРдин кайсы багыттары адамзат үчүн алда канча баалуу деп ойлойсунар? Өзүнөрдүн билиминерди жана жөндөмдүүлүгүнердү колдонуп, өзүнордү кайсы тармакта көрсөткүнор келет?
- Коом илимге кандай талаптарды коюуда? Силердин көзкарашынан боюнча азыркы дүйнөдө илимдин ролу кандайча өзгөрүүдө?
- Илим менен техниканын дүркүрөп өнүгүүсү силердин оюнар боюнча кандай руханий проблемаларды жаратууда?
- Эмне үчүн азыркы учурда жеке инсандын руханий жана ыйманлык өсүүсү өзгөчө маанилүү? Абдан мыкты инженер, физик, компьютерчи болуу аздык кылабы?
- Көп учурда: «Илиний-техникалык прогресстин жетишкендиктери планетанын ресурстарын жакырлантып, адамзатты кыйроого алып бара жатат», – деген үндер угулууда. Силердин оюнар кандай?

### § 31. Маданияттын өнүгүшү

**Дүйнөлүк маданияттагы карым-катнаштардын жана өзара тасирлердин көнөйиши.** XX к. азыркы жылдарында цивилизациянын өнүгүшүнүн маанилүү көрүнүштөрүнүн бири илимий жетишкендиктердин салттык жашоо менен жакындашуусу болуп калды. Илиний-техникалык революция маданий баалуулуктарды калктын эң калын катмарына жеткирди.


Өнүккөн өлкөлөрдүн билим берүү системасында ИТРдин улам жаны жарагалган тенденциялары артыкчылыкка ээ болду: орто, жогорку билим берүү тез өсүп, инженердик-техникалык жана техникалык-экономикалык илимий кадрларды даярдоо көнөйди. Билимдин үзүлтүксүздүгү бекем орноду. Мектептер, атайын жана жогорку окуу жайлары, окутуучу машиналар, атайын электрондоштурулган лабораториялар, тест жүргүзүү жана окутуучу автоматтар, эки таралтуу байланышкан телевизорлор, магнитофондор жана видеофондор менен жабдылды.

1970–1990-жж. жогору өнүккөн капиталисттик өлкөлөрде күнделүк турмушта керек-телүүчү сапаттуу жаны электрондук жабдуулар пайда болгон. 1970–1980-жж. электрондук аппараттарды чыгаруу алдынкы капиталисттик өлкөлөрдө (АКШ, Япония, Уллу Британия, ГФР, Франция, Италия) жети эседен ашшуун өскөн. 1987-ж. түстүү телевизор менен камсыз кылуу батыш европалык өлкөлөрдө 85%, ал эми АКШ да 84% болгон.



Эрнест Хемингуэй  
(1899–1961)

## АФРИКА XIX к. аяғында - XX к. башында




## ЛАТЫН АМЕРИКАСЫ XIX қ. аяғында -XX қ. башында

## Сандар менен белгиленгендер

- 1 Ганти
  - 2 Доминикан
  - 3 Гондурас
  - 4 Гватемала
  - 5 Гондурас
  - 6 Сальвадор
  - 7 Коста-Рика
  - 8 Панама

0

55



8

2

20



НЕРУ Аинглийны таасири күчтүү мамлекеттер

#### **КУБА АКШЫНЫ ТАСЫРЫ КУЧТУУ МАМЛЕКЕТТЕР**

#### АКШлагы күчтүү интэрвенция

— (Continued from p. 116)


**1892** чыгуу парынын райондору жана

#### **6.1. Жарлықтардың жеке таралуы**

-1896- райондору жана жылдары

1910 - 1917-жк. Мексика ре

АМЕРИКА КОШМОШТАТТАРЫ XIX к. аялында XX к. башында




ЕВРОПА БИРИНЧИ ДҮЙНӨЛҮК СОГУШ МЕЗГИЛИНДЕ. 1914-1918-ж.

РКМ Мамлекеттегердин борбор зору

— 1914-жыл мамлекеттік чек аразалар

155 0 155 km



 1916-1917 -жж. Балкан фронтунун чеги

Чыгыш Пруссияда орус аскерлеринин алга жылуу чеги


## Чыгыш фронтунун чектери

 1915-ж.  1917-жылға

1917-ж. Кавказ фронтунун чеги

Батыш, Италия жана Балкан фронттарында келишүү учурундагы чеги

1917 - 1918-жк. Антанта, Германия жана алардын союздаштарынын аймагында революциялык чыгуулар



1917 - 1918-ж. Батыш Европадагы революциялык чыгуулар

• В.И. Ленин жашаган жана иштеген жерлер (1914 - 1917-ж.)


Россиядагы Февраль буржуазиялык-демократиялык революциясы (1917-ж.)

Россиядагы Улуу Октябрь социалистик революциясы (1917-ж.)

## ЭКИНЧИ ДҮЙНОЛУК СОГУШТАН КИЙИН ЕВРОПАДАГЫ АЙМАКТЫК ӨЗГӨРҮҮЛӨР

1945-ж. 4-11. 02 Крым жана 17. 07-20. 08 Потсдам конференцияларынын чечими менен Германияны жана Австриянын оккупациялло зоналары

- |   |            |
|---|------------|
| СССРдик   | АКШның     |
| Англияның   | Францияның |
| Потсдам конференциясынын чечими менен берилген аймактар |            |
| СССРге  | Польшага   |



Закарпатиялык Украина, СССР жана Чехословакиянын 29.06.1945-ж. келишини менен УССРна киртес

СССР менен Польшанын 16.08. 1945-ж. келишини менен Польшага берилген аймактар

СССРдин составына Финляндия менен 10.02. 1947-ж. тынчтык келишин бөюнча кирген Печеги (Петсамо) аймагы

10. 02. 1947-ж. Париж келишинине ылайым Италияга откөн аймактар

- |  |        |
|--|--------|
| Югославия  | Греция |
| Триест бош аймагы (1954-ж.) түндүк жагы                |        |
| Триест шаары менен Италияга, түштүгү Югославияга оттуу |        |

# ЧЫГЫШ ЖАНА ТУШТУК ЧЫГЫШ АЗИЯ МАМЛЕКЕТТЕРИ. (1945-1954-жж.)



## ЕВРОПА 80-90-ж. АЯГЫНДА



### Интеграциялык бирикмeler

**ФРАНЦИЯ** Европадагы коопсуздуқ жана кызметташтық уюму (ЕККУ), 1975-ж.



Көз карандысыз мамлекеттердин шериктештигі (КМШ), 1991-ж.

Европа союзу  
(ЕС), 1991-ж.

ЕС ассоциациясынын мүчөлөрү

### Картада цифралар менен белгилендегендер:

1 Эстония	7 Швейцария	12 Югославия
2 Нидерланды	8 Лихтенштейн	13 Сан-Марино
3 Бельгия	9 Словения	14 Ватикан
4 Люксембург	10 Хорватия	15 Албания
5 Словакия	11 Босния жана Герцеговина	16 Македония
6 Молдова		

Маданияттагы жаңы көрүнүштөр. XX к. экинчи жарымындағы көркөм маданияттагы стилдердин жана ағымдардың көп кырдуулугу. Экинчи дүйнөлүк соғуш бүткөндөн көп етпөй италиялық кинематографияда (андан кийин адабиятта да) жаңы реалистик багыт пайда болду. Аны неореализм деп аташты. Режиссёrlор Р. Росселинин, Л. Висконтинин, Ж. де Сактистин жана башкалардың кинофильмдеринде бириңчи орунга жөнекой адамдардың турмушу, алардың құндылук түйшүктөрү чыкты. Неореализм жаңы көркөм багыт эле әмес, адамга карата болгон жаңы, мурдагыдан да демократиялуу, соғуштан кийинки процесстердин таасири астында пайда болгон абалды чагылдырган. Неореализмдин таасири тез эле Италияның чегинен чыкты. Ал бүткүл Европага таркап, бул же тигил дөңгөлде АКШнын, Россиянын, Япониянын Латын Америкасынын бир катар өлкөлөрүнүн кинематографиясына жана адабияттына да таасирин тийгизген.



Гарсия Маркес

Кененирээк алганда, адам темасы, анын ички сезимдери жана кубанычтары, трагедиясы жана үмүттөрү соғуштан кийинки он жылдықтын адабиятты менен кинематографиясынын борбордук темаларынан болуп калган. Бул теманы улуу муундагы американлық жазуучулар У. Фолкнер жана Э. Хемингуэй, немис жазуучулары Э. М. Ремарк жана Г. Белль, щвейцариялық М. Фриш оркундештүштү. М.Фриштин татаал психологиялық прозасы бир жагынан «ан-сезим ағымы» деген багытты эске салар эле. Аргентиналыктар Х. Кортасардың жана Х. Борхестин, колумбиялық Г. Маркестин жана башкалардың реалисттик салт-санаалары жаңы адабий ықмалар жана усулдар менен үндөштү.

Ошону менен бирге, XX к. экинчи жарымында сүрөткерлер көбүнчө жаңы багыттарга, стилдерге, жанрларга ооп кеткендиги байкалат.

Бірас, бул жаңылыктардың бир бөлүгү айрым авторлордун чуулғандуу атакка умтулгандыгынан да келип чыккан. Кәэде негизги идея сюжеттин қолокосундо калып, же такыр эле уннтулган учурлар да болгон. Ал эми башка багыттарлар болсо сыртынан көзгө анчейин урунбаса да, ички мазмуну терендиги менен айырмаланып, окуран менен коруучуден сырткы кабыл алууну әмес, ой жүгүртүүнүн терендигин жана сезимтал табитти талап кылган.

Сүрөт өнөрүндо (кинематография менен адабиятта да) 1920-жж. эле жааралган сюрреализмдин өнүтү қозкоруноо бекемделген. Анын

тарапкерлери психоанализдин негиздөөчүсү З. Фрейддин артынан адамдын туюм-сезиминин түпкүрүнө умтулушкан, анын көргөн түштөрүн да «жорушуп», жашыруун касиеттерин издешкен. Ал эми живопистеги сюрреализмдин эң жаркын өкүлү болуп испан С. Дали эсептелет.

Дагы башка татаалдашкан багыттардын бирин XX к. биринчи жарымындагыдай эле авангардчылар деп аташкан. Кийинчөрээк дагы бир термин постмодернизм (т. а. модернизмден кийин деген мааниде) пайда болгон. Кайрадан эле сахнада жигердүү ролду предметсиз, абстракттуу искуство ойногон.

Постмодернисттик агымдардын ичинен эң бир өзгөчесү 1950-ж. аягында АКШда жана Англияда жараган *pop-art* болду. Келечеги жоктор менен атаандашкан ондүү поп-арт өкүлдөрү өз чыгармаларын жалпы корүүчүлөргө эң эле түшүнүктүү жеткириүүгө умтулушкан. Өздөрүнүн картиналарында жана скульптураларында үгүттөөчү жарнактарды, сүрөттердү, консерва банкаларын, ар түрдүү тиричилик буюмдарын, жип түрмөктөрүнөн велосипед тегирчектерине чейин пайдаланышып, алар дүйнөдө реалисттик козкараштын жаны системасын түзүп жатабыз деп ойлошкон. Бирок поп-артка болгон кызыгуунун биринчи толкуну тез эле сээлдеп жок болгон.

Дегинкиси, адабият менен искуствонун татаал багыттарын жана ыкмаларын изденүү укугуunan ажыраттууга болобу? Болбосо керек. Анткени чыныгы искуствонун мазмуну жана терендигине калын эл (публика) дайыма эле тез жете бербейт. Мисалы, экзистенциализм кенири атактуулукка жараган мезгилинде эмес, 1950–1960-жж. гана жетишти. Анын мыкты өкүлдөрүнүн адабий жана философиялык эмгектери улам барган сайын тарай баштады. Биринчи кезекте француздар А. Камю жана Ж. П. Сартр, немистер М. Хайдеггер жана К. Ясперс таанышты. Экзистенциалисттер мурдагыдай эле жашоонун максатын жана манызын түшүнүп, адамга оор мезгилде жардамга келип, кыйынчылык кезде рухий дүйнөгө сүнгүп же акылдан адашпоо үчүн күрөшүшөт.

Реалисттик искуствонун коомго болгон таасиринин кандайдыр бир денгээлде төмөндөп кетиши, элдин салттуу эмес ыкмаларга жана багыттарга көп кызыгуусу менен да түшүндүрүлөт. Түрмуш арымы баарын өтө төзөтеп, адамдардын бош убактысы кебейгөн сайын адабиятка жана живописке, музыкага жана кинематографияга болгон кызыгуусу таркап, искуствонун чыныгы чыгармалары жөнүндө «мээсин ачытып» ой жүгүртүүнү каалабай калат.

Натыйжада элдик маданияттын башка феномени жараган. Ал өзүнчө эле бизнеске айланып кетти, анын башкы максаты, талабы күчтүү эмес керектөөчүгө ылайыкталган чыгарма жаратуу болуп кал-

ган. Адабият жана искусство чыгармаларынын баасы барган сайын сапат эмес, рыноктун суроосуна ылайыкталип жалпы тиражы менен олчөөнө баштаган. Ошол эле учурда аудио-видео техниканын кенири тарағандыгынан улам, концерттик залдар жана кинотеатрлар, ки-тепканалар жана музейлер бош калып, барган сайын адамдар өздөрүнүн эстетикалык талаптарын көбүреек үйүндө же оюн-зоок жайларында канааттандырууга өтүшту.

Бул процесс биздин көз алдыбызда жүрүп жатат. Жакынкы жылдарда эле дүйнөнүн көпчүлүк өлкөлөрүндө анын ичинде биздин өлкөдө да кинематография отө жогору бааланчу, Фрунзенин (азыркы Бишкек) кинотеатрларында белетке кезек күтүп турган көптөгөн корүүчүлөрдү учураттууга болор эле. Бирок азыр салттуу чыгармалардын үлүшү жалпы агымда кескин азайып, фильмдер женил-желпи мушташ, ачык порнография жана башка кино макулатуралары тарабынан экинчи планга сүрүлүп ташталды. Ошондой эле «жел опералары» деп аталган женил-желпи кино көп өлкөлөрдүн телезкрандарын ээлеп алды.

Кандайдыр бир өлчөмдө дал ушундай эле ойду адабият жөнүндө да айтууга болот. Болжол менен алганда 1970-жж. баштап негизги орунду детективдер, илимий фантастика, мистика, аялдар романдары (т. а. басылып чыккан китептерден каторулган баягы эле самын опералары) ээлеп келишет. Албетте, ушул жанрларда деле жетишерликтүү бийик дөңгөлдөгү чыгармалар учурай калат, бирок алар женил-желпи мазмундагы томонкү сорттогу чыгармалардын арасында бай-калбай калууда.

Ырас, XX к. аягына карата он жылыштар болду. Коом жалпы маданиятка тартылуу оорусу менен ооруп бүтүп, эми чыныгы руханий дөөлөттөргө негизделген маданиятты тандайт деген үмүт пайдаланып болгон. Бул процесс акыркы мезгилде жалпы маданият мурдараак орногон өлкөлөрдө ачык эле байкалат (АКШ, Англия, Франция ж.б.). Бирок азырынча, бул процесс биротоло келди деп айтуу кыйын.

Ошондуктан азыр, XXI к. башындагы адабият менен искусство нын милдети элге бийик гуманисттик идеяларды жеткирип, турмуш проблемаларын жөнөкөйлөтпөй чагылдыруу, адамдардын турмуштун көп кырдуу проблемаларын чечүүсүн көрсөтүп, чындыкты жалгандан ажыраттууга үйрөтүү керек.

**Адабияттагы реализм жана модернизм. Кино опору.** Согуштан кийинки алгачкы жылдарда коомдук саясий каторулүү адабияттагы жана искусство деген реалисттик салттарды күчтөтүүгө алыш келди. Адабият жаатындагы Нобель сыйлыгы улуу муундагы француз жазуучулары, реалисттер А. Жид менен Ф. Мориакка тапшырылды.



Д. Ж. Лукас

Италияда адабиятка жана кинематографияга согуштан кийинки алгачкы жылда пайды болгон неореализм чон таасир этти. Биринчи чыгарма жана кандайдыр бир өлчомде неореализмдин көркөм манифести болуп режиссёр Р. Росселлиниң каршылык көрсөтүү кыймылышынын катышуучулары жөнүндө «Рим ачык шаар» (1945) деген фильм болду. Андан кийин Италияда бир катар неореалистик фильмдер жааралып, бир топ жогору баага татыктуу болушту: «Велосипед уурдоочулар» (режиссёр де Сика), «Үмүт жолу» (режиссер Л. Висконти) ж.б.

Кийинки он жылдыкта дүйнөлүк кинодо АКШ кинематографисттери маанилүү роль ойношту. Проблемалар багыты өзгөрүп, дүйнөлүк кинематографиянын жанрдык өзгөчөлүктөрү татаал жана карамакаршылыктуу көрүнүшкө ээ болду.

Бир жагынан 1960-жж. жаштардын бунтун чагылдырган кинематографиянын таасири күчтүү болду. Жаштар 1960-жж. Вьетнамдагы согушка, 1970-жж. башында милитаризацияга жана согуш коркунучуна карши чыгышкан эле. Экинчи жагынан дүйнөлүк кинематографияда оюн-зооктуу жанрлардын таасири да күч алды: коркунучтуу фильмдер, гангстерлик тасмалар, вестерндер, мюзиклдер, планеталык фантастикалык согуштар экрандарды ээледи.

1970-жж. Д. Ж. Лукастын «Жылдыздар согушу» деген киносу, 1980-жж. адамдын психикасын буза турган фильмдер чыгарылган.

1970-жж. аягында видео кассеталарды чыгаруу кескин көбейүп, бул дүйнөлүк зор бизнеске айланды. Видеокассеталардын репертуары дүйнөлүк кинематографтын арсеналынан алынган 10 миндеген фильмдерден турду.



Д. Ж. Лукас. «Жылдыздар согушу»

Батыш Германияда согуштан кийинки биринчи 10 жылдыктагы негизги тема фашизмдин кесепеттеринен арылууга арналган. Бул тема айрыкча Г. Беллдун ангемелеринде, ошонун эле антифашисттик «Сен кайда жургөнсүн, Адам?» романында (1951), Томас Манндын «Доктор Фауст» деген философиялык романында (1947), Э. М. Ремарктын «Салтанат

капкасы» (1946), «Өмүр жана өлүм» (1954) аттуу чыгармаларында көзгөлген.

Модерндин адабиятта согуштан кийинки он жылдыкта көбүнчө экзистенциализм идеялары данкталган. Ага айрыкча жашоо-тиричиликтин маанисиздиги тууралуу трагедиялык сезимдер жана тагдыры алдында өз жолун тандап алуу сыйктуу сапаттар мунөздүү болгон. Адабиятта Ж. П. Сартр жана А. Камю ошол багытты карманышкан. Алар философиялык эмгектер жана публицистика менен чектелишкен эмес, өз көзкараштарын көркөм адабиятта да чагылдырышкан. 1940-жж. Сартр «Эркиндик жолдору» деген жалпы атальштагы романдар сериясын жазган. Аларда ал негизинен коомдун талаптарынын жана өз каармандарынын моралдык ишенимдеринин ортосундагы каршылыкты изилдеген.

1950-ж. башынан адабий турмуштун авансценасына кайрадан авангардчылар чыгышкан (Э. Ионеско, С. Беккет). 1953-ж С. Беккет Париже «Годону күтүп жүрүп» деген пьесаны койгон, ал абсурд театрынын баштоочусу болуп калды. Абсурд театры чуулгандуу ийгиликке ээ болгон. Кийинчөрөк 1969-ж. Беккетке адабият боюнча Нобель сыйлыгы ыйгарылган.

1960-1980-жж. дүйнөдөгү эн көп окула турган акындар менен жазуучулардын катарына Латын Америкасынын көрүнүктүү авангардчыларынын өкүлдерү чыгышты. Алар Х. Борхес, Х. Кортасар, Д. Моркес ж. б. болгон.

**Сүрөт онорү.** Айланачейрону да, коомдун рухий турмушун да кучагына алган кризистик процесстер заманбап искустводо карама-каршылыктуу чагылдырылат. Экинчи дүйнолук согуштан кийин сүрөт онорүнде жаны этап башталып, «постмодернизм» деп аталып калды.

Багыттардын, стилдердин, мектептердин алмашуусу жаны формаларды, материалдарды, ықмаларды издөөнү билдирип, негизинен элитардык аудиториянын табити-не ылайыкталган. Көркөм чыгармачылыктасты эксперименттер —



А. Горки. «Композиция»



С.Дали. «Эс тутумдун туруктуулугу»

«жаны реализмден» жанжалдуу көркөм тажрийбага чейинки кенири диапазону менен белгилүү болду.

Согуштан кийинки эки он жылдыкта эки көркөм багыт: Нью-Йорк мектеби жана Европалык Нью-Йорк мектеби (1945–1960), американлык жана европалык (негизинен Франция менен Италиянын) сүрөтчүлөрдүн

жана архитекторлордун биргелешкен туундусу болуп эсептелет. Абстракттуу экспрессионизм деп аталып калган бул ченемсиз искусство-нун корынуктүү окулдору: Ж.Поллак, Арчи Горки, У.Куннинг ж. б. болгон. Европалык мектепте (1945–60-ж.) алдыңкы ролдорду П. Пикассо, М. Тапи, Ж. Матье, Ф. Леже, Р. Гуттузо, Ж. Дюбюоф, Г. Сазерленд ж.б. чебер устарттар ойношту.

Авангард, модернизм жана постмодернизм – искусствонун жаңычыл багыттары мына ушундайча аталат.

Эгерде авангардды XX к. маданиятынын бардык чектен чыккан тарабы катары түшүнсөк, модернизмди жаңылык менен салттуулуктун ортосундагы компромисс катары түшүнө алабыз.

Авангард («алдыда бараткан») XX к. модернисттик көрүнүштөрдү бириктириет. Ал радикалдуу көркөм эксперименттер жана жаңычыл-



Х. Миро. «Арлекинонун карнавалы»

дык менен байланыштырылат. Авангарддык багыттарга төмөнкүлөр биригет: *абстракционизм, кубизм, фобизм, супрематизм, сюрреализм, экспрессионизм*.

Кубизм – XX к. башындагы живопистеги авангарддык багыт. Анын негиздөөчүлөрү француз сүрөтчүлөрү П. Пикассо жана Ж. Брак. Кубизмдин окулдору дүйнөнү геометриялык белгилер

жана композициялык конструкциялар түрүндө тартып, реалдуу предметтердин көрүнүшүн бузуп бурмалашкан.

**Фобизм** (француз сөзүнөн – жапайы) XX к. башындагы француз живописиндеги ағым. Фобизмден XX к. искуствосундагы түстөр революциясы башталат. Бул багыттын эң ири сүрөтчүсү – А. Матисс. Фобизм ачык контрасттуу түстөрдү пайдаланат жана ал экспрессионизмдин формаларынын бири болуп саналат.

**Экспрессионизм** (латынча экспрессо – сүйлөйм) – XX к. көркөм багыт. Ага чындыкты субъективдүү кабыл алуу, реалдуу дүйнөнү бурмалап сүрөттоо, сезимдердин гипертрофиясы жана үмүтсүздүк муноздуү.

**Суперматизм** (латынча супремис – жогорку) – абстракттуу искуствоонун бир ағымы, геометриялык абстракцияга таандык. Аны Н. С. Малевич түзгөн. Бул багыттын негизин түзүүчү чыгарма Малевичтин «Кара квадрат» (1915) деген эмгеги.

**Сюрреализм** (французча – жогорку реализм) – XX к. авангарддык багыт. Сюрреализмдин салттарын өөрчүтүп, түш көрүүлөргө, автоматтык ан-сезимге, ички сезимге көнүл бурушкан. Абсурддук буюмдарга көп кайрылышкан. Ири өкүлдерүү: поэзияда – П. Элюар, Р. Аполлинер, сүрөтчүлөр – С. Дали, Ж. Миро, И. Топчи ж. б.

1970-жж. батыш архитекторлорунун дагы бир тобу – авангардчылардын жана багытынын негизин түзүшкөн *деконструктивисттер тобу* пайда болгон. Бул топ бир кыйла таасирге ээ болгон. Деконструктивисттер архитектуралык ыктардын жардамы менен азыркы дүйнөнү жана анын карама-каршылыктарын, моралдык, саясий, социалдык, экономикалык жана экологиялык проблемаларын чагылдырууга аракеттенишкен.

## ؟ Суроолор жана тапшырмалар

1. «Жалпы маданият салттуу маданиятка үстөмдүк кылууга тийиш змес» деген пикирге макулсунарбы? Силерге кайсы маданияттагы көбүрөөк жагат, эмне үчүн?
2. Сүрөт өнөрүндөгү багыттардын он жана терс жактарын анализде-гиле.
3. XX к. экинчи жарымында кинематографияда кандай жана көрүнүштөр орун алды? Силер көргөн фильмдердин мисалында аны талкуулоого аракет жасап көргүлө.
4. Силерди XX к. адабияттагы кайсы багыт кызыктырды? Окуган китеңтеринердин мисалында талкуулагыла.

## КОРУТУНДУ

**Азыркы доордун башкы мазмуну жана карама-каршылыктары.  
Жалпы адамзаттын глобалдуу проблемалары**

**ХХ к. аягындагы карама-каршылыктар.** СССР менен АКШнын ортосундагы «кансыз согуштун» жана тирешүүнүн аякташи менен кайрадан дүйнөлүк жаңы башаламандыктын башталышы катары мунозделгөн кырдаал пайда болду. Мамлекеттер аралык, улуттар аралык, диний ишенимдер боюнча чыр-чатактар азайган жок. Ядролук куралдын акырындап тараптуусу башталды. Өнүгүү маселелерин чечүү ыраактады. 1998-ж. Азиянын көптөгөн олколөрүн каптаган кризис дүйнөлүк экономиканын туруктуулугуна коркунуч туудурду.

Дүйнөлүк өнүгүүдөгү карама-каршылыктардын курчушунун жана дүйнөлүк жаңы башаламандыктын башкы себеби эларалык майданда калыптанган мамилелердин бузулушуна көптөгөн саясатчылардын даяр эместигинде эле.

СССРдин таасириинин чегиндеги Азия жана Европа өлкөлөрүнде социализмдин кулашы менен көптөгөн мамлекеттер түрдүү саясий жана диний тайпалардын каршылашуусунун кучагында калды. Ага Афстандагы абалды мисал көлтириүүгө болот. Советтик аскерлер чыгарылып кеткендөн кийин бул өлкө куралдуу чыр-чатактардын майданына айланган. Советтер Союзунун мурдагы аймагында да ондогон улуттар аралык тирешүү очоктору пайда болду. Ошондой эле ыдыраган Югославиянын аймагы да улуттар аралык чыр-чатактарын борборуна айланган.

### 1989–1998-жж. аймактык чыр-чатактар

Аймактар	1989	1991	1993	1995	1997	1998
Африка	10	11	7	6	8	11
Азия	14	11	11	12	10	9
Америка	5	4	3	3	2	2
Европа	1	2	6	3	1	1
Жакынкы жана Ортонку Чыгыш	5	7	6	6	4	4
<b>Жыйынтыгы</b>	<b>35</b>	<b>35</b>	<b>33</b>	<b>30</b>	<b>25</b>	<b>27</b>

«Кансыз согуш» аяктагандан кийин өтө курч атаандаш аймактар – СССР менен АКШга дүйнөлүк коомчулуктун көнүл буруусу басандады. Мурда таасири эларалык майданда чектелген өлкөлөр аймактык ири доолоттөргө айланууга умтулушту. Жакынкы жана Орто Чыгышта мындай оюнду Ирак жана Иран ойноп, бул алардын ортосундагы согуштун чыгуусуна себеп болгон. СССР менен АКШнын ортосундагы жарыша куралдануу токтоду, бирок кезекке Азиядагы, Жакынкы жана Ортонуу Чыгыштагы согуштук кармашуулар келди.

Өнүтүү проблемасы алда канча курчуду. «Кансыз согуштун» шарттында СССР менен АКШ өздөрү тарапка жаны союздаштарды тартуу максатында начар онүккөн өлкөлөргө азык-түлүк жөнөтүп, насыя беришчү. Эми экономикалык пайда табууга умтулуу биринчи орунга чыкты. Эларалык банктар тарабынан насыяга үстөгү менен акча берүү карызды төлеөгө ишенимдүү кепил болуу шарты менен гана берилчү болгон.

Ошол элэ учурда онүккөн өлкөлөр согуш жүрүп жаткан өлкөлөргө курал жөнөтүшүүдө. Азыркы учурда курал-жаракты Түндүк Америка жана Батыш Европа өлкөлөрү алда канча кобүрөөк чыгарып калышты.

#### 1989–1998-жж. куралдардын экспорттолушу (млрд (АКШ доллары) менен)

Аймактар	1989	1992	1995	1998
Бардыгы болуп экспорттолгон	33518	22470	20861	21944
Түндүк Америка өлкөлөрүнөн	9535	13180	10059	12561
Батыш Европа өлкөлөрүнөн	7380	4997	5389	6867
СССРден/КМШ өлкөлөрүнөн	12915	2865	3659	1912
Азия өлкөлөрүнөн	1424	859	1065	492

**Азыркы дүйнөдөгү этностук кагылыштар.** XX к. аягында дүйнөдөгү алда канча татаал жаны курч кагылыштар этностук негизде чыккан жанжалдар болуп калды. Дүйнөдөгү мамлекеттердин жарымында гана калктын 95% ин бир этнос түзөт. Башка мамлекеттер көп улуттуу. Улуттар аралык кагылыштар сезсүз болуучу зарылдык эмес. Ошентсе да дүйнө улуттар ортосундагы мамилелердин олуттуу курчушунун жеткен чегине – куралдуу кагылышууга барды. Акыркы он жылдыктагы аймактык кагылыштардын көпчүлүгү этностук азчылыктагы элдердин көзкарандысыздыкты жана эгемендүүлүктү талап кылуусу менен байланышкан.

Этностук маселелердин курчушунун эпкинине жогору онүккөн өлкөлөр да кабылышкан. 1970–1980-жж. Канаданын Квебек провинциясында франк тилинде сүйлөгөн элдердин көзкарандысыздык

үчүн болгон урааны жаңырды. Шотландия менен Уэльстин автономияга ээ болуу (өз алдынча башкаруу укугу) талабы күч алган. Испанияда көптөгөн провинциялар өз алдынчалыкка умтулуштуу. Францияда ушундай эле талаптарды Корсика аралындагы улутчулдар коюшкан. Италияда агрардык Түштүк менен индустрялдуу Түндүктүн ортосунда абал курчуду. Бельгияда негизги эки этнос валландар жана фламандар бир мамлекетте болууну каалабагандыктарын ачык эле билдирип чыгышкан. Россиянын курмыштан чыгууну эңсеген «аз» элдердин саны көбөйдү.

Батыш Европа учун жаңы корунуш – расалык проблема келип чыккан. Батыш Европа өлкөлөрүндө, Азия жана Африка мамлекеттеринен, ислам дүйнөсүндөгү өлкөлөрден чыккан коомдор пайда болгон. 1970–1990-жж. Европанын көптөгөн өлкөлөрүндө расалар жана жамааттар ортосундагы мамилелер курчуган.

Мурда этностук чыр-чатактар, кагылышуулар кебүнчө улуттук тилге чек коюу, диний ишенимге шек келтириүү, расачылдык мамиле, улуттук өзгөчөлүк (шовинизм – өз улутун жогору эл катары эсептөп, башканы бучкагына тенебөө), беделдүү кесиптерге ээ болууга чек коюу менен этностук азчылыктын статусуна шек келтирип, кысымга алуу сыйктуу көрүнүштөрдөн улам келип чыкчу.

Азыркы учурда этностук азчылыктын укугун коргоо жана кызычылыгын сыйлоо зарылдыгы эларалык укуктук документтерде көрсөтүлгөн.

БҮУнун Жобосу, 1948-ж. Адамдын укуктары жөнүндөгү жалпы декларация, 1966-ж. Адамдын укугу жөнүндөгү эларалык пакт сыйктуу документтер планетадагы бардык адамдардын укугу кайсы расага жана улутка тиешелүү экендигине карабастан, төн экендигин эларалык коомчулук мойнuna ала тургандыгын көрсөткон. 1963-ж. БҮҮнун Расалык дискриминациянын бардык түрүнө каршы күрөшүү, 1978-ж. Адамдардын укуктары жана расизмге каршы күрөшүү декларациялары кабыл алынган. Эларалык укуктук нормаларда этностук азчылыктын укугун тебелеп-тепсөө адам укугунун негизин бузуу деп эсептелет.

Калктын билим дөнгөэлинин өсүшү, анын турмуш дөнгөэлинин жана калыпка салынган жүрүш-туруш нормаларынын өзгөрүшү (демократия, маалымдуулук, көп түрдүүлүк) жаңы максаттарды жаратты. Алсак, КМШнын көпчүлүк өлкөлөрүндө интеллигенциянын арасында улуттук тилди сактоону, улуттук баалуулуктарды жана каада-салттардын кайра жарапалуусун жактаган кыймылдар пайда болду.

Өнүгүүсүндө идеологиялык, саясий жана экономикалык түзүлүштөрү түп-тамырынан бери өзгөргөн элдер улуттар аралык мамилелердин кескин татаалданышына кабылышты. Югославиянын жана

КМШнын көптөгөн мамлекеттеринде социализмдин бедели түшкөндөн кийин, эгемендүүлүккө ээ болгон элдердин улуттук ан-сезимдеринин ойгонуусуна алып келген «руханий мұктаждыктын» ордун толтуруу үчүн пайда болгон улуттук идеялар өнүгө баштады.

**Жалпы адамзаттын глобалдуу проблемалары.** Бардык элдердин жашоо-турмуштагы кызыкчылыктарын козгогон жана эларалык майданда күч-аракетин кошуп, бирикпесе чечилбей турган, эн маанилүү глобалдык проблемалар түшүнүгү 1950-жж. пайда болгон.

Жакынкы убактарда глобалдык проблемалардын кескин курчушу, эки ири дәөлөттүн – СССР менен АКШнын ортосундагы ядролук согуш коркунучуну тургандыгы менен байланышкан эле. 1990-ж. мындай согуш коркунучу азайды, бирок башка көптөгөн глобалдык проблемалардын курчушу күч алууда.

Жалпы адамзат согуштук, анын ичинде ядролук коркунучтан биротоло күтүлдү деп айтууга болбайт. 1968-ж. АКШ, Улуу Британия жана СССР ядролук куралды жайылтпoo жөнүндө келишимге кол коюшкан. Аларга дүйнөнүн көптөгөн өлкөлөрү кошуулушкан эле. Келишим боюнча ядролук куралды аны чыгарбаган мамлекеттерге берүүгө же сатууга тыюу салынган. Келишимди бузган өлкөлөргө жардыруучу куралдардын материалдарын жана ядролук технологияны тынчтык максатта пайдалануу үчүн сатууга да уруксат берилбей, ошол эле учурда ядролук объектилерди текшерүүгө жол берилмек. Бирок, Келишимге карабастан, ядролук куралдары бар же аны тез эле жасап алууга жөндөмдүү өлкөлөр көбайыду.

Ядролук дәөлөттөр катары расмий таанылган өлкөлөр АКШ, Россия, Улуу Британия, Франция жана Кытай болуп саналат. 1970-жж. эле Израиль ядролук куралы бар экендигин мойнуна алган. 1980-жж. Бразилия ядролук сыноону өткөрүүн даярдап, бирок кайра баш тарткан. Ядролук куралдын технологиясын чыгаруу жағында Ирак, Иран, Түштүк Корея иштешкен. 1998-ж. ядролук куралды сыноону Индия жана Пакистан жүргүзүшкөн. Ушул өлкөлөрдө ядролук куралды жеткирүүчү керектүү каражаттар бар.

### 1945–1998-жж. ядролук сыноолор

Өлкөлөр	АКШ	СССР/ Россия	Франция	Англия	Кытай	Индия	Пакистан
Сыноолор- дун саны	1032	715	210	45	45	3	2

Химиялык жана бактериялык куралдар да абдан чоң зиян келтиреет. Ага дүйнөлүк коомчулук тарабынан тыюу салынып, алдыңыз өлкөлөр анын арсеналын жок кылууга милдеттенишкен. Бирок мындай куралдарды чыгаруудагы арзанчылык, козөмөлдөөнүн кыйынчылыгы, согуштук кагылыштардын очоктору пайда болгон жерлерде эбейтесиз адам жоготууларына алып келүү коркунучун пайда кылат.

Эгер бул кагылыштарда массалык жок кылуучу куралдарды пайдалануу токтобосо, анын акыр-түбү олуттуу терс натыйжаларга алып келери бышык. Азыркы цивилизациянын негизги борборлору – гиганттык шаарлар. Аларда өнүккөн өлкөлөрдүн калкынын 70% дан ашыгы жашайт. Локалдык, ички кагылышуулардан улам, жаратылыштык кыйроо, ошондой эле өнөржай ишканаларындагы, атом электр станцияларындагы, химиялык заводдордогу жумушчунун катачылыгы кыйратуучу бүлгүнгө алып келиши мүмкүн.

Алардын кээ бир белгилүүлөрү: Бхопалдагы химиялык заводдун жаралышын (Индия), АКШда Тримайл-Айленддеги АЭСтин жана СССРде Чернобылдагы кыйроолорду атоого болот. Өнүккөн өлкөлөрдүн өкмөтторүн экологиялык кооптуу обьектилерге каршы жардымрууларды уюштуруу коркунучу менен байланышкан экстремизм, терроризм проблемалары бекеринен тынчсыздандыrbайт.

**Экологиялык жана ресурстук проблемалар.** Адамга жана анын жашоо чөйрөсүнө өндүрүштүк иштин улам кеңейип бараткан мейкиндиги кандайдыр бир дөңгөлдө эн эле терс таасирин тийгизүүдө.

1950–1960-жж. аралыгында товарларды өндүрүүнүн жана камсыздоонун коломү Европанын жана Түндүк Американын өнүккөн өлкөлөрүндө 30 эсеге оству. Албетте, ошого ылайык энергия ресурстарын, чийкизаттарды, сууну пайдалануу жогорулап, өнөржай таштандылары көбайды.

Эгерде нефть, газ, ташкомурду дүйнө жүзү буюнча бүтүнкүдөй темп менен иштете берсек, анда нефтинин запасы 60 жылда, жаратылыш газынын запасы 80 жылда, ташкомурдун запасы 200 жылда түгөнөт. Экинчиден, нефть, ташкомур, жаратылыш газы – эн баалуу чийкизаттар. Нефтиден полимерлер, кездемелер, дары-дармектер, бензин, солярка, керосин, мазут, парафин, вазелин ж. б. ушул сыйктуу 20 минден ашуун заттар, ал эми ташкомурду кайра иштетүү менен андан да көп заттарды алууга болот. Башкacha айтканда, нефть, ташкомур, жаратылыш газы отун катары эле эмес, химиялык чийкизат катары да эн баалуу.

Нефтини, жаратылыш газын, ташкомурду автомобилдерге күйүчү май катары пайдалануу учурунда болунуп чыккан  $\text{CO}_2$  газы атмосфераадагы парник газдарынын концентрациясынын жогорулашына жана

климаттын глобалдуу өзгөрүшүнө алыш келүүдө. Мына ушуладын бардыгы, айланы-чайрөгө зияны жок, кайра ордуна келе турган, салттык эмес энергия булактарын – күндүн, шамалдын, суунун, биомассанын энергияларын колдонуунун зарылдыгын айгинелоодо.

Австрия, Германия, АКШ, Испания, Израиль мамлекеттеринде суу, шамал, биоэнергетикалардан, Күн энергиясынан жылуулук жана электр энергиясын алуунун жаңы технологиялары иштелип чыгып, ийгиликтүү колдонулуп жатат. Суунун жана биоэнергетиканын ресурстарына бай, шамалдын потенциалы көп, жыл ичинде Күндүн тийип туруу убактысы узак Борбордук Азия олкөлөрүнүн (Европа мамлекеттерине салыштырмалуу, Кыргызстанда жайда күндүн тийүү узактыгы дәэрлик 13–14 saatка чейин соозулат) бул багытта такыр эле артта калгандыгы өкүнүчтүү. Энергиянын кайра калыбына келүүчү же салттык эмес булактары болгон Күндүн, шамалдын, суунун, биомасссанын энергияларын пайдалануунун технологиясын иштеп чыгуу жана изилдөө маселелеринин экологиялык, экономикалык жана саясий мааниси отө чон. Ошентип, жаратылышты коргоо боюнча чаралар көрүлүп, энергия булактарын пайдалануунун альтернативалуу жолдорунун мүмкүндүгү эске алышса да, глобалдык кыйроонун коркунучу күн тартибинен алышын салына элек.

Адистерди төмөндөгү проблемалар өзгөчө тынчсыздандырат.

Баарынан да адамдын өндүрүштүк ишкердүүлүгүнүн аба ырайна жана жалпы Жердин чойросунө тийгизген таасири күчөөдө. 1985-ж. бери планетанын үстүнкү бөлүгүн күндүн радиациясынан коргоочу озондук катмарынын бузулусу байкалууда. Озон тешиктели бүткүл континенттердеги адамдардын тери рак оорусу менен ооруу коркунучун көбөйтүп, жаныбарлардын жана осүмдүктөрдүн жабырлануусуна алыш келет.

Нефть, ташкемүр, жаратылыш газын отун катары жагуу жана эл чарбасынын ар түрдүү тармактарында пайдалануу учурунда пайда болгон көмүр кычкыл газынын атмосферадагы концентрациясынын жогорулашинан аба ырайнын өзгөрүшүнүн глобалдык процесстери башталды. 1960-жылдан 1990-ж. чейин Жер атмосферасында көмүр кычкыл газынын сакталышы 30% га көбөйтөн.

Көмүр кычкыл газын синирип алуучу Жердин өсүмдүк катмары сарпталып бүткөн, анан калса токойлордун алда канча көп бөлүгү кыйылып кеткен. Жылышна 20 млн гектар тропиктик токойлор жок болууда. Ошондөн улам планетадагы аба ырайнын орточо температурасы көтөрүлүүдө.

Антарктидадагы жана Гренландиядагы муз катмарларынын, уюлдагы муздардын эрү коркунучу, океандардын сууларынын жогорулаши менен жәэктедеги жұздөгөн шаарларды, түшүмдүү жерлерди суу кантап калуу коркунучу пайда болду.

Ошол эле учурда климаттын озгерүшү, қыртыштын арыкташи, анын шамалдуу эрозиясы дүйнөнүн көптөгөн аймактарында чөлдөрдү пайда қылууда. Орто Азияда Арап денизине куюучу дарыяларды сугатка кыннаттык менен пайдалануу дениздин соолуп, азайышына алыш келди. Бир эле Африкада ақыркы 50 жыл ичинде чөлдөр жыл сайын 1,3 млн гектар түшүмдүү жерлерди жалмоодо.

Өндүрүштүү уулуу жана радиоактивдүү таштандылары менен абанын, суунун, қыртыштын булганышы, химиялык заттар жана уулуу химикаттар тириүү организмдерге қыйратуучу таасир берүүдө. 1970–1980-жж. өндүрүштүк процессте жылына 100 млрд т түрдүү заттар колдонулуп, алардын 98–99% жаратылыш чейрөсүнө таштанды түрүндо кайткан. Атмосферадагы газ түрүндөгү таштандылар 20 млрд т түзген. Өноржай жана тиричилик ағындылары менен жылына 9 трлн м<sup>3</sup> суу булганат. Адамдар жашаган чойрөлөргө ақыркы ондогон жылдарда ядролук куралдарды сыноолор абдан чоң зыян келтирди.

Медициналын үкмуштуудай жетишкендиктерине карабастан, ал күдүреттүү эмес, барган сайын нерв-психикалык, рак оорулары жана жүрек-кантамыр ооруларынын көбейүүсү байкалууда. Азырынча СПИДди дарылап айыктыруунун каражаты табыла элек. Эларалык мамилелердин эң жогорку ургаалдуулугунун, озгөчө туризмдин шартында, калк жыш жайгашкан жерлерде, млнодгон адамдардын өмүрүнө коркунуч алыш келүүчү жуғуштуу оорулардын башка түрлөрү пайда болуп, пандемияга (глобалдык эпидемиялар, мисалы, өпкө кагыны сыйктуу) алыш келүү коркунучу пайда болду.

Экономикалык абалдын оордошу Эларалык уюмдардын күн тартибине биосфераны калыбына келтирүү жана коргоо маселелерин коюуга мажбурлады. БУУда 1972-ж. бери ЮНЕП – Айланы-чөйрө боюнча программысы иштейт. Рио-де-Женейрода откен экологиялык форум, «Жердин хартиясын» даярдоо жөнүндө чечим кабыл алды. Ал XXI к. айланы-чөйрөнү коргоо боюнча стратегиялык программа болуп калууга тийиши.

**Экономиканы глобалдаштыруу жана анын натыйжалары.** Дүйнөлүк шериктештік. Экинчи дүйнөлүк согуштан кийин дүйнөлүк сооданын жүгүртүлүшү 30 әсеге көбейгөн. Өнүккөн өлкөлөрдө ал өнержай өндүрүштүнүн көлемүнөн караганда 2–3 зең өскөн. Чийкизат жана то-

вар базарлары менен бирге эле эларалык маалымат кызматынын, техникалык билимдердин базары пайда болду.

Өндүрүштүн илиний керектөөсүнүн жогорулашы жана жогорку технологияларга ээ болуусу көптөгөн инвестицияларды жана корпорациялардын капиталдарын жана ресурстарын бириктируүнү талап кылды. Ошондуктан трансулуттук корпорациялар (ТУК) модернешүүнүн кыймылдаткыч күчү болуп калышты. Алар өз олкөлөрүнүн чегинен чыгып, башка өлкөлөрдө филиалдарынын тармагын түзүп, капиталдарынын эларалык денгээлде таралуусуна же-тише алышты.

1960-ж. башында дүйнодо ири корпорациялардын 3500 чет элдик филиалдары бар эле. 1990-ж. алардын саны 206 000гэ жеткен. Алардын өндүрүшүнүн көлөмү көбайып, продукциясын өлкөсүнен сырткары жерде сатуу мекенинде сатканга карагандагы пайдасынан бир нече эсеге ашып түштөт. Алсак, американлык корпорациялардын чет өлкөлөрдөгү филиалдарынын продукцияларынын баасы АКШнын экспортууну баасына караганда төрт эсеге жогору. ТУК өнөржай өндүрүшүнүн 40%, тышкы сооданын 60%ын, өнүккөн өлкөлөрдүн технологиялык иштеп чыгууларынын 80%ын көзөмөлгө алат.

ТУКтун ишмердигине байланыштуу өндүргүч күчтөрдүн географиялык жайгашуусу өзөгүүдө. Мурдагы биргелешкен өндүрүш цикли (иштетүүнүн башталышынын аягына чейинки процесс) өз алдынча бөлүктөргө бөлүндү. Алар ар түрдүү өлкөлөрдө рентабелдүүлүгүнө, чийкизаттын булагынын жакындыгына, энергияга, арзан жумушчу күчүнө, сатуу базарынын мүмкүнчүлүгүнө жарапша жайгашууда. Азыркы өндүрүш ондогон мамлекеттерди камтыган чон конвойерди элестетет.

Улуттук экономиканы трансулуттук ондурүш комплекстерине бириктируү экономикалык жактан пайдалуу, өндүрүштүн чыгымы 8–10% кыскарат. Инвестиция булактарына жана алдынкы технологияларга кирүү камсыз болот. Ошол эле учурда өнүккөн өлкөлөрдөгү экономиканы трансмамлекеттештирүү глобалдык мүнөздөгү проблемаларды пайда кылды.

Трансулуттук корпорациялар эларалык байланыштардын эн күчтүү тармагын ээлеп алышкан. Эларалык сооданы тейлоочу акча каражаттарынын күнүмдүк жүгүртүлүшү 1 трлн долларга жетет. Көзбир мамлекеттердин ТУКтун саясатын көзөмөлгө алуу мүмкүндүгү эн эле аз. Алардын баалуу кагаздар боюнча дүйнөлүк базардагы жана акча биржаларындагы иш-аракеттери дүйнөлүк экономиканын түркүтүлүгүн бузат. Дүйнөдөгү начар өнүккөн өлкөлөрдүн абалынан пайдаланып, ТУК алардын аймагына экологиялык жактан коркунуч

алып келүүчү өндүрүштү киргизишип, адамдарга зыян келтирүүчү таштанды акыр-чикирлерди таштап кетишет.

ХХ к. аягында дүйнөлүк цивилизация проблемалардын кагылы-шусунун өсүшү менен мұноздөлүп, аларды чечүүгө өбөлгө болгон институттардын ролун жогорулатууда. Ақыркы он жылдыктарда элдердин жана мамлекеттердин өзара мамилелеринин коп тараптуу системасы пайда болду.



Европадагы Коопсуздук жана Кызматташуу Үюмунун штаб квартирасы

Эларалык уюмдардын ичинен алда канча оқулчулуктуу жана бараандуусу БҮУ жана анын атайын мемемелери болуп эсептелет.

Согуштан кийинки жылдарда БҮҮнүн принциптеринин негизинде мамлекеттердин региондук бирикмелери пайда болду. Бул Мусулмандардың Дүйнөлүк Лигасы, Ислам Конференциясы уому, Африкалыктардын биримдик уому, Америка мамлекеттеринин уому, Араб мамлекеттеринин лигасы, Европадагы коопсуздук жана кызматташуу уому, Түндүк Атлантика келишими уому (НАТО) ж. б. Кээ бир мамлекеттердин региондук биримдиги интеграциялык процесстердин натыйжасында пайда болду.

Европадагы коопсуздук жана кызматташтык уюму (ЕККУ) – курамына Европанын, Борбордук Азиянын жана Түндүк Американын 56 мамлекетин бириктирген ири региондук уюм. Уюмдун негизги милдети региондо чыр-чатактардын келип чыгыш мүмкүнчүлүктөрүн аныктоо, алардын алдын-алуу, жөнгө салуу жана кесепттерин жоюу. ЕККУ өзүнүн негизги милдеттерин аткарууну жана коопсуздукту камсыз кылууну томонку бағыттар аркылуу алыш барат: курал-жарактын таралышын көзөмөлгө алуу; чыр-чатактарды алдын алуу боюнча дипломатиялык аракеттерди жүргүзүү; өз ара ишеним жана коопсуздук мамилелерди түзүү учун иш-чараларды иштеп чыгуу; адам укуктарын коргоо; демократиялык институттарды өнүктүрүү; шайлоолорду байкоого алуу; экономикалык жана экологиялык коопсуздукту камсыз кылуу. ЕККУнун бардык мамлекет-катышуучулары бирдей статуска әэ. Чечимдер өз ара консенсустун (макулдашуунун) негизинде кабыл алынат.

**Ислам Конференциясы Үюму (ИКУ).** 1969-ж. Мароккодо уушулган. Бириккен Үлуттар Үюмунун Генералдык Ассамблеясынын XXVI сессиясында кабыл алынган «БҮҮнүн жана ИКУнун кызматташтыгы жөнүндө» Резолюцияда эки тараптын аракеттерин координациялоонун атайдын механизмин иштеп чыгуу караплан. 1975-ж. БҮҮнүн алдында байкоочу статусун алган. Учурда 58

мамлекетти бириктирип турган БҮҮдан кийинки эң чон эларалык үом. ИКУнун негизги багыты: расалык дискриминацияга жана колониализмдин бардык формасына каршы күрөшүү, мусулман элдеринин өз алдынчалыгын, кезкарандысыздыгын жана улуттук укугун коргоо; ислам мамлекеттеринин кызматташтыгын өркүндөтүү; ИКУнун мүчөлөрүнүн ортосундагы иш-аракеттерин экономикалык, социалдык, маданий, илимий ж.б тармактагы кызматташууну бириктириүү болуп саналат. КМШ өлкөлөрүнөн Азербайжан, Казакстан, Кыргызстан, Тажикстан, Түркмөнстан жана Өзбекстан бул уюмга мүчө.

Кээ бир тармактарда адамдардын коопсуздуугун камсыз кылуу боюнча уюмдар алда канча бутактанган мүнэзгө ээ болду. Бул – жаратылыш кырыктарынан, кагылышуулардан жабыркагандарга жардам берүү максатындагы – *Бүткүл дүйнөлүк азық-түлүк программасы жана Бүткүл дүйнөлүк саламаттыкты сактоо үому.*

Ошондой эле **Дүйнөлүк Соода Үюму (ДСУ)** жана Эларалык Валюта фондунайтууга болот. ДСУнун максаты – дүйнөлүк сооданы акырындык менен либералдаштыруу. Ал түзүлгендөн бери өнүккөн өлкөлөрдө тышкы соодага болгон салык 85–90%га кыскарды. Ал эми өнүгүү денгээли өтө жогору эмес өлкөлөр үчүн салыкты кыйла жогору коюу мүмкүнчүлүгү бар.

Дүйнөдөгү дээрлик бардык мамлекеттер мүчө болгон Эларалык Валюта фонду, өзүнүн мүчөлөрүнө валютанын курсунун туруктуулугун кармап турдуу үчүн, коммерциялык банктарга караганда женил шарттарда төлөө балансынын тартыштыгын жабуу үчүн насыя акча берет. Эларалык Валюта фонду менен Дүйнөлүк банк, Европадагы Өнүктүрүү жана Реконструкциялоо банкы ж.б. кызматташат.

Интеграциянын терендеши катышуучу мамлекеттердин экономикасынын туруктуулугуна кепил болот. Ал трансулуттук корпорацияларга да пайдалуу. Алар кээ бир өлкөлөрдүн бийлиги тарабы-



Ислам Конференциясы  
Үюмунун желеги

нан тоскоолдуксуз капиталдарын жайгаштыруу үчүн кенири экономикалык мейкиндикке ээ болушат.

Европа Союзу ири экономикалык бирикмелерге кирет. Түштүк Чыгыш Азия Мамлекеттеринин ассоциациясы (АСЕАН), Латын Америкалык интеграция ассоциациясы, анын куралына региондук уч тайпа: Ла-Плата бассейнинин келишиими, Анд пактысы, Амазон пактысы кирет, Азия-Тынч океан экономикалык кызметтешүү уому (АСТС), Түндүк Америкалык эркин соода ассоциациясы (НАФТА) ж.б.

Дүйнөлүк өнүгүүгө дайыма белгилүү бир убакытта етүүчү «жетилтик» мамлекеттеринин (АКШ, Япония, Германия, Улдуу Британия, Франция, Италия, Канада) башчыларынын жолугушуусу чон таасир берүүдө, кийинки учурларда ага Россия Федерациясы да тартылууда. Бул дөөлөттөрдүн азыркы дүйнөдөгү бедели алар кабыл алган чечимдеринин маанисин кыйла жогорулатат.

## Суроолор жана тапшырмалар

1. Эмне үчүн XX к. азыркы жылдарында эларалык абалдын оно-луусуна карабастан, «жаны эларалык чатак» кырдаалы пайды болду?
2. Кээ бир өлкөлөрдө ички чыр-чатактарды чечүүнүн жолу кантип өзгөрдү? Дүйнөдөгү ар түрдүү өлкөлөрдөгү улуттар аралык кагылышуулардын себеби эмнеде деп ойлойсунар? Эларалык мамилелердеги чыр-чатактар күч алган очоктор кайсылар?
3. XX к. адамзаттын жетишкендиктеринин кайсынысы абдан баалуу деп ойлойсунар? Жообунарды негиздегиле.
4. Учурдун кайсы проблемалары глобалдык болуп саналат? Ойлонгула, эмне үчүн?
5. Адамзат коомунун прогресси эмне себептен анын өнүгүүсүнүн глобалдык проблемаларынын курчушу жана оркундөшү менен коштолоорун түшүндүргүло.
6. Ядролук куралдын жайылышы жана аны пайдалануу эмне үчүн ете коркунучту? Силердин оюнарча бул коркунучту кандайча жумшартса же жок кылса болот?
7. Учурда өзгөчө кооптонууну жараткан экология проблемаларынын негизги түрлөрүн атагыла.
8. Өнүгүү жана экология проблемалары өзара кандайча байланыш-кандыгын түшүндүрүп бергиле.
9. XX к. екинчи жарымында ТҮКтүн мааниси эмне үчүн жогорулап кетти?
10. XXI к. глобалдуу проблемаларды чечүү үчүн адамзаттын кандай мүмкүнчүлүктөрү бар?
11. Дүйнөдөгү мамлекеттер жана элдер өзара аракеттерин иш жүзүнө ашырып жаткан негизги ўюмдардын атын атагыла. Кандай дейсинер, алардын эларалык таасири азыркы учурда начарлоодобу же осүүдөбү? Жыйынтыкты мисалдар менен далилдегиле.

## ХХ К. СОҢҚУ ТАРЫХЫЙ ОКУЯЛАРДЫН ХРОНОЛОГИЯЛЫК ТАБЛИЦАСЫ

1899–1901-жж.	Кытайдагы «боксёрлор» (ихэтуандар) көтөрүлүшү
1899–1902-жж.	Африканын түштүгүндөгү Англ-бур согушу
1904-ж., апрель	Англия-Франция келишимине (Антанта) кол коюу
1905-ж., 9-январь	Россиядагы кандуу жекшемби. Буржуазиялык-демократиялык революциянын башталышы
1905–1907-жж.	Биринчи орус революциясы
1907-ж., 31-август	Англис-орус келишимине кол коюу
1910–1917-жж.	Мексикадагы революция
1914-ж.	Г.Фордун заводдорунда конвейердик системанын киргизилиши
1914-ж., 1-август	Германиянын Россияга согуш жарыялашы, Биринчи дүйнөлүк согуштун башталышы
1915-ж., май	Италиянын Антанта елкөлерүнө кошулушу
1915-ж., апрель	Ипр шаарында немистердин газды колдононушу
1917-ж., февраль	Россиядагы Февраль революциясы
1917-ж., март	Убактылуу өкмөттүн түзүлүшү
1917-ж., 6-апрель	АКШнын согушка кириши
1917-ж., октябрь	Петрограддагы куралдуу көтөрүлүш. Убактылуу өкмөттүн кулатылышы
1918-ж., 5–6-январь	Россияда Уюштуруу жыйынынын ачылышы жана таркатылышы
1918-ж., 3-март	Брест тынчтык келишимине кол коюу
1918-ж., май	
1920-ж., ноябрь	Россиядагы жарандык согуш
1918-ж., 11-ноябрь	Германиянын Компъен токоюнда капитуляцияга кол коюшу
1918–1923- жж.	Түркиядагы Кемалисттик революция
1919-ж.	Улуттар Лигасынын түзүлүшү
1919-ж., 28-июнь	Версаль тынчтык келишимине кол коюу
1921-ж., 1-18-март	Кронштадт көтөрүлүшү

1921-ж., март	Жаны экономикалык саясатка өтүү
1921-ж., ноябрь-	
1922-ж., февраль	Вашингтон конференциясы
1922-ж.	Италияда фашисттердин бийликтеги келиши
1922-ж., 30-декабрь	СССРдин түзүлүшү
1923-ж., 29-октябрь	Түркия республикасынын жарыяланышы
1925-ж., декабрь	СССРде индустримальаштыруунун жаны этабынын башталышы
1929-ж.	СССРде дыйкан чарбаларындагы массалык колективдештирүүнүн башталышы
1929-1933-жж.	Дүйнөлүк экономикалык кризис
1933-ж.	АКШда Ф. Рузвельттин «Жаны багыт» саясатынын башталышы
1933-ж.	Германияда Гитлердин бийликтеги келиши
1934-ж.	СССРдин Улуттар Лигасына кириши
1936-1938-жж.	Франциядагы Элдик фронт кыймылымынын негизинде түзүлгөн өкмөттүн билиги
1936-1939-жж.	Испаниядагы жарапандык согуш
1938-ж., сентябрь	Германиянын жана Батыш өлкөлөрүнүн Мюнхен макулдашусу
1938-ж.	Австрияны Германияга кошуп алуу (аншлюс)
1939-ж., март	Германиянын Чехословакияны басып алышы
1939-ж., 23-август	Кол салышпо жөнүндөгү советтик-германдык пактыга кол коюу (Молотов-Риббентроп бүтүмү)
1939-ж., 1-сентябрь	Экинчи дүйнөлүк согуштун башталышы
1939-ж., ноябрь-	
1940-ж., март	Советтик-Финляндия согушу
1940-ж., июнь	Франциянын капитуляцияланышы
1941-ж., март	АКШда ленд-лиз жөнүндө мыйзамдын кабыл алышы
1941-ж., 22-июнь	Германиянын СССРге кол салышы. Улуу Ата Мекендиң согуштун башталышы
1941-ж. 12-июль	Германияга каршы согушта биргелешип аракеттенүү жөнүндөгү англиялык-советтик макулдашуусуна кол коюлган.
1941-ж., август	СССР Атлантика хартиясына кошулган
1941-ж., 7-декабрь	Япон аскерлеринин Тынч океандагы Гавай аралдарынын Перл-Харбор булунудагы АКШнын флотуна кол салууса «Гитлердик Германияга жана анын Европадагы жан-жекөрлөрүне каршы согуштагы союз жана согуштан кийинки кызматташуу жана өзара жардамдашуу жөнүндө» англиялык-советтик келишимге кол коюу.
1942-ж., июнь	Өзара жардамдашуу жөнүндөгү советтик-америкалык макулдашууга кол коюу.
1943-ж., 28-ноябрь -	
1-декабрь	Тегеран конференциясы
1944-ж., 6-июнь	Англиялык-америкалык аскерлердин Франциянын түндүгүнө түшүрүлүшү. Экинчи фронттун ачылышы

1945-ж., февраль	Союздаш үч дөөлөттүн өкмөт башчыларынын Крым (Ялта) конференциясы
1945-ж., апрель	Сан-Францискодо (АКШ) Бириккен Улуттар уюмуунун Үүштүруу жыйынынын ачылышы
1945-ж., 8-май	Фашисттик Германиянын женилгендиги жонундегү актыга кол коую
1945-ж., 17-июль-	
2-август	Потсдам конференциясы
1945-ж., август	АКШ тарабынан Хиросима жана Нагасаки шаарларын атомдук бомбалоо
1945-ж., 8-август	СССРдин Японияга согуш жарыялашы
1945-ж., 2-сентябрь	Япониянын капитуляцияланышы. Экинчи дүйнөлүк согуштун аякташы
1945-ж., 24-октябрь	БҮҮнун Жобосунун күчүнө кириши
1945-1946-жж.	Согуш кылмышкерлеринин үстүнөн болгон Нюрнберг процесси
1945-1949-жж.	Кытайдагы жарапандык согуш
1947-ж., август	Индияга көзкарандысыздыктын берилиши
1947-ж.	Коммунисттик жана жумушчу партиялардын маалымат бюросунун (Коминформ) түзүлүшү
1949-ж.	Экономикалык Өзара Жардамдашуу Советинин (СЭВ) түзүлүшү
1949-ж.	Түндүк Атлантика келишим уюмуунун (НАТО) түзүлүшү
1949-ж., май	Германия Федеративдүү Республикасынын түзүлүшү
1949-ж., октябрь	Германия Демократиялык Республикасынын түзүлүшү
1949-ж., октябрь	Кытай Эл Республикасынын түзүлүшү
1950-1953-жж.	Кореядагы согуш
1955-ж., май	Варшава Келишим уюмуунун түзүлүшү
1955-ж.	Бандунг кошулбоо келишими
1956-ж., октябрь-	Венгриядагы көтөрүлүш жана аны басуу
ноябрь	
1957-ж.,	СССРде Жердин биринчи жасалма жандоочусун учургуу
4-октябрь	
1960-ж.	Африка жылы – Кара континенттеги 17 мамлекеттө көзкарандысыздыктын жарыяланышы
1961-ж., 12-апрель	Планетанын биринчи космонавты Ю. Гагариндин космоско учушу
1962-ж.	Кариб кризиси
1965-1973-жж.	АКШнын Вьетнамдагы интервенциясы
1966-ж.	Кытайдагы «маданий революция»
1968-ж., август	«Прага жазы» жана Чехословакияга социалисттик өлкөлөрдүн аскерлеринин киргизилиши
1969-ж., 21-июль	Америкалык астронавттардын Айга конушу
1969-ж.	Интернет компүтердик тармагынын түзүлүшү
1970-ж.	Ядролук куралга тыюу салуу келишими

1975-ж., август	Европадагы коопсуздук жана кызметташтык боюнча келишим (Хельсинки процесси)
1978-ж.	Афганстанда революциянын башталышы
1978-ж., апрель	Афганстан Демократиялык Республикасынын жарыяланышы.
1978-ж.	Кытайда экономикалык реформанын башталышы
1979-ж.	Ирандагы шахка каршы революция
1979-ж., 1-апрель	Иран Ислам Республикасынын жарыяланышы
1979-ж., декабрь	Афганстанга советтик аскерлердин киргизилиши
1984-ж.	«Ай Би Эм» (IBM) фирмасынын биринчи персоналдык компьютеринин пайда болушу
1985-ж.	СССРде кайра куруунун башталышы
1989-ж., февраль	Советтик аскерлердин Афганстандан чыгарылышы
1989-1991-жж.	Борбордук жана Чыгыш Европа өлкөлөрүндө коммунисттик бийликтин кулашы
1990-ж., 3- сентябрь	Германиянын биригиши
1991-ж., декабрь	СССРдин таркатылышы жана КМШнын түзүлүшү «Кансыз согуштун» аякташы
1991-ж.	Югославиянын таркатылышы, анын аймагында көзкарандысыз мамлекеттердин пайда болушу
1991-1997-жж.	ГФРде жалпы шайлоодо ГСДПнин жениши Косового БҮҮнүн, НАТОнун жана Россиянын тынчтыкты сүйүүчүлөр күчтөрүнүн кириши
1998-ж.	
1999-ж.	

## ТЕРМИНДЕРДИН ЖАНА ТУШУНУКТӨРДҮН СӨЗДҮГҮ

**Авторитаризм** – саясий бийлик жеке адамдын же бир ууч тайпа-нын колуна топтолуп, жалгыз адамга сыйынуу күч алыш, анын иштери мыйзам тарабынан көзөмөлгө алынбайт. Мамлекеттик аппарат, армия, полиция өлкөнүн жетекчисинин жеке бийлигине баш ийет. Саясий партиялардын жана уюмдардын иш-аракеттерине тыюу салынат.

**Аниексия** – зордук-зомбуулук жолу менен башка мамлекеттин терри-ториясын басып аллуу

**Акция** – голландиянын aktic деген сөзүнөн – баалуу кагаз. Базар экономикасы- жеке менчиктиң жана товардык-акча мами-лелеринин негизинде өнүккөн, эркин ишкердүүлүктүн жана тандоонун принциптерине таянган социалдык-экономикалык система.

**Атентант** – (франц.) – саясий кызыкчылыктардын негизинде бирөөнүн өмүрүнө кол салуу

**Базар экономикасы** – бул же тигил өлкөдөгү жалпы чарбалык комп-лекс. Анын өнүгүүсү ички жана дүйнөлүк базардын мыйзам-дарына баш ийет.

**Баркыт революциясы** – КМШ жана Чыгыш жана Борбордук Европа өлкөлөрүндө болуп откөн тынч жана кансыз жол менен бийликтин алмашуусу

**Биржа** – товарларды, баалуу кагаздарды жана чет элдик валютаны дүнүнөн сатуу боюнча макулдашуу жүргөн базар

**Берлин дубалы** – Германия Демократия Республикасынын бийлиги тарабынан СССР менен макулдашып, Батыш жана Чыгыш Берлиндин ортосуна 1961-ж. Чыгыш Германиядан Батышка жапырт кеткен (1945–1961-ж. 3 млн адам) элдин агымын токтотуу максатында бетондон курулган зым тикендүү дубал

- Дивиденд** – акция ээлеринин акционердик коомдордун пайдасынын бир бөлүгүнөн алган кирешеси
- Диссидент** – мамлекеттик саясий түзүлүшкө жана үстөмдүк кылган идеологияга каршы ой жүгүрткөн адам
- Дефицит** – (латын тилинде *deficit*) – жетишсиздик, мисалы, акча каражаттарынын же товарлардын тартыштыгы
- Демагогия** – жалган убадаларды берип алдоо
- Доминион** – мамлекеттин тышкы саясаты, соода жана коргонуусу метрополия тарабынан көзөмөлдөнүп, өзүн-өзү башкаруу укугун алган колония
- Дотация** – ишкананын чыгашасын мамлекет тарабынан жабуу
- Иммиграция** – чет мамлекеттин жарандарынын тигил же бул өлкөгө узак убакытка же биротоло жашоо үчүн көчүү процесси
- Инвестиция** – акчалай жардам каражаттары
- Интеграция** – кандайдыр бир өлкөлөрдүн, саясий уюмдардын же элдердин экономикалык, саясий жана каржылык жактан биригүүсү
- Инфляция** – кагаз акчанын сатып алуу жөндөмдүүлүгүнүн төмөндөп кетиши
- Интервенция** – бир же бир нече мамлекеттердин башка бир өлкөнүн ички иштерине зордук-зомбулук жол менен кийлигишүүсү. Ал согуштук, экономикалык, дипломатиялык жана идеологиялык зомбулук болушу мүмкүн
- Каржы капиталы** – банктар менен ишканалардын биригип кетүүсүнүн натыйжасында пайда болгон капитал (байлык)
- Картель** – фирмалардын, компаниилардын, банктардын бирикмеси, алар өндүрүштүн көлөмү, базардагы товардын сатылышы жана баалар жөнүндө макулдашып, ошол эле учурда өндүрүштүк өзлөлчүлүктердөн кийлигүүсү
- Камикадзе** – (япон тилинен которгондо – кудайдын шамалы) – 1281-ж. Япон аралдарын басып алууга жөнөтүлгөн монголдордун флотун учуруп кеткен бороон тарыхта ушундай аталып калган. Өлүмгө башын байлаган япон учкучу
- «Комуско экономика»** – жашап жаткан мыйзамдуулуктан сырткары жашыруун аракет кылган өндүрүш системасы
- Коллаборационисттер** – экинчи дүйнөлүк согуш учурунда басылыш алышкан өлкөлөрдө фашисттик баскынчылар менен кызматташкан адамдар
- Коминтерни** – 1919–1943-жж. өлүм сүргөн, каржылык жана уюштуруу жагынан Советтик Россиянын колдоосуна таянган, дүйнөлүк социалисттик революцияны ишке ашырууну

- көздөгөн, ар түрдүү өлкөлөрдүн компартияларының бириктir-  
ген эларалык саясий уом
- Коминформ** – коммунисттик жана жумушчук партиялардын маалы-  
мат бюросу – Москваның Чыгыш Европа өлкөлөрүнүн үстүнөн  
саясий жана идеологиялык жетекчилиги
- Конвенция** – эларалык келишими, конкреттүү маселе боюнча кол кой-  
гон мамлекеттердин ортосундагы өзара макулдашылган укук-  
тар жана милдеттер
- Конвергенция** – жакындашуу, айырмачылыктарды жоюу, мисалы,  
капитализм менен социализмдин ортосундагы айырманы  
жоюу
- Консенсус** – талаш маселелердеги макулдашуу, бир пикирге келүү
- Контрибуция** – согушка кеткен чыгымды женилген өлкөнүн женген  
өлкөгө акчалай төлөөсү
- Конфедерация** – өз алдынчалыгын сактаган, өзүнүн мамлекеттик  
бийлик жана башкаруу органы болгон мамлекеттердин би-  
римдиги
- Конфронтация** – ишенимдердин, саясий- идеялык принциптердин, со-  
циалдык системалардын каршылашуусу
- Коррупция** – бийликтеги адамдардын жеке баюу максатында кызмат  
абалынаң түздөн-түз пайдалануусу; саясий ишмерлерди,  
кызмат адамдарын сатып алуусу
- Концери** – мекеме бирикмелеринин формалдуу түрдө өз алдынчалы-  
гын сактап, иш жүзүндө борбордошкон каржы көзөмөлүнө  
жана жетекчилике баш ийүүсү
- Концепция** – көзカラштардын системасы
- Концессия** – чет өлкөлүк фирмаларга мекемелерди же жер участка-  
ларын өндүрүштүк ишмердүүлүк укугу менен берүүчү кели-  
шим
- Концентрациялык лагерь** – согуш туткундарын, камактагыларды  
башкалардан обочно кармоочу жай
- Либерализм** – эркиндикти, демократияны талап кылган, коомдогу  
өзгерүүлөрдү эволюциялык, реформа жолу менен ишке ашы-  
рууну жактаган идеологиялык жана саясий агым
- Либералдаштыруу** – ар түрдүү экономикалык иш-аракетке жана эко-  
номикалык категорияларга (баа, айлык акы, валютанын  
курсу, пайыздык өлчөм) мамлекеттин көзөмөлүн алыш са-  
луу же басандашы; сырткы соодада – ар кандай чектөөлөрдү  
алыш салуу
- Лицензия** – уруксатты күбелендүрүүчү документ

**Мажоритардык система** – бул шайлоодо абсолюттук добуш алган талапкер (же жөнөкөй көпчүлүк добуш -50+1) шайланды деп эсептелген система

**Мамлекеттик бюджет** – мамлекеттин белгилүү бир убакытка (жыл, квартал, ай) акчалай кирешени жана чыгаршаны бөлүштүрүүсү

**Милитаризация** – басып алуучу согуштарга даирдануу учун куралда-нуунун күчөшү

**Миссионер** – башка өлкөгө, элдерге барып расмий диний иш жүргүзүүчү диний адам

**Мегаполис** – индустримальык доордо пайда болгон гиганттык шаар-лар

**Метрополия** – көзкаранды территориясы бар мамлекет

**Модерндейүү -1)** коомдогу реформалык жанылануу жана социал-дык өзгөрүү процесси; 2) мамлекеттин коомдогу сапаттык өзгөрүүлөргө жетүү максатында алдынкы өлкөлөрдүн таж-рыйбасын бардык тармакта максаттуу пайдалануусу

**Монополисттик бирикмелер** – кандайдыр бир товардын эн көп болугүн өндүрүүнү жана сатууну өз колуна топтогон илир чарбалык бирикмелер

**Нобель сыйлыгы** – швед ойлоп табуучусу жана өнөржай ээси А. Нобель тарабынан калтырылган каражатка Швед академиясы тарабынан илим, техника жана адабият багытында алдынкы жетишкендиктер жана ойлоп табуулар учун жыл сайын берилүүчү сыйлык

**Патент** – ойлоп чыгаруучунун автордугун билдириүүчү күбелүк

**Пацифисттер** – (латын тилинен которгондо – тынчтыкты сүйүчүлөр) согушка жана зомбулукка каршы кыймылдын катышуучу-лары

**Педалогия** – баланы психологиялык, анатомиялык-физиологиялык, биологиялык жана социологиялык жактан изилдөөчү илимдердин жыйындысы

**Постиндустриалдык** – адамзат коомуунун тарыхын: индустрияга чейин (агрардык), индустримальык (өнөржайлышык) жана постиндустриялык (маалыматтуулук) деп үч этапка бөлгөн социалдык-экономикалык жана саясий концепция

**Приватташтыруу** – мамлекеттик менчиктин белгилүү бир шарттар менен бул же тигил коомго, бирикмелерге, тайпаларга жана жеке адамдарга откөрүп берүү

**Протекторат** – көзкаранды мамлекеттен саясий жана экономикалык өнүгүү маселелерин протектор-мамлекет (коргоочу) өзүнө алган колониялык көзкарандылыкты формасы

**Ратификация** – макулдашкан мамлекеттердин әларалык келиши-мин жогорку мамлекеттик бийлик органдары тарабынан бе-китүү

**Реконверсия** – тынчтыкка жана тынч турмушка өтүү

**Репарация** – согушка кеткен чыгымды женилген өлкөнүн жентен мамлекетке төлөөсү

**Репрессия** – жапырт жазалоо түрү

**Референдум** – мамлекеттик маанилүү маселени чечүү үчүн жалпы элдик добушка коюу

**Санкция** – латын тилинен алынган, sanctio – эң катуу чара көрүү, уруксат алуу, әларалык келишимдерди бузган мамлекеттерге каршы колдонулат,

**Сепаратизм** – бөлүнүүгө, обочолонууга аракеттенүү

**Синдикат** – капиталисттердин кандайдыр бир товарларды сатуу мак-сатында бириккен жөнөкөй монополисттик бирикмелери

**Тоталитаризм** – (латын тилинен totalis – жалпы), мамлекеттин бар-дык саясий системаны, бийлиkti колуна топтоо, коомдук турмушту толугу менен көзөмөлгө алуусу

**Трест** – монополиянын курамына кирген ишканалар толугу менен өндүрүштүк жана каржылык өз алдынчалыгын жоготуп, жалгыз башкаруучуга баш ийген монополиянын эң жогорку формасы

**Террор** – саясий душмандарга эң эле оор мыкаачылыкты колдонууу менен өлтүрүүгө чейин барган саясий коркутуунун бир түрү

**Ультиматум** – катуу чара колдонууну эксперткен (согуш жарыялоо, дипломаттык, соода ж.б. келишим мамилелерди бузуу) та-лаптарды коюу. Адатта ультиматумда күткөн жооптун убактысы белгиленет.

**Фашизм** – (терминдин теги италия – фаши – ячейка, союз деген маанини билдирет), – 30-жж. Европада пайда болгон чек-тен ашкан зордук-зомбулукту, шовинизмди, расизмди, тер-рордук бийлиkti, согушту даназалап, ишке ашырган саясий агым

**Федерация** – мамлекеттик түзүлүштүн формасы, административдик бирдиктерден турган (союздук республика, штат, аймак, облус ж.б.) өзүнүн конституциясы жана башкаруу органы болгон мамлекет, ошол эле учурда бирдиктүү борбордук бийлик органы, жарандуулук, каржы системасы сакталат.

**Фракция** – парламентте кандайдыр бир партиянын саясий багытын жүргүзгөн уюмдашкан топ. Экинчи мааниде – саясий партия-дагы жалпы программалык багыттан өзүнүн көзкарашы жана платформасы менен бөлүнүп чыккан тайпа

**Холокост** – жок кылуу, гитлердик бийлик тарабынан 1933–1945-жж. 16 млн адам концентрациялык өлүм лагерлеринде жок кылынган. (Польшада – Аушвиц, Собибор, Треблинка, Майданек, Германияда – Бельзен, Бухенвальд, Даахау ж.б.) Геноциддин курмандыктарынын 6 млну еврейлер болгон.

**Хутор** – дыйкан жамааттык чыккан кезде үйү жана чарбалары менен кошо бөлүнүп берилген жер тилкеси

**Экстремизм** – чектен ашкан иш-аракеттерге, көзкараштарга ыктоо  
**Элита** – коомдогу кайсы бир тармакта жогорку, башкаруучу орунду ээлеген социалдык катмар

**Эмиграция** - калктын өз өлкесүнөн башка өлкөгө узак убакытка же биротоло көчүп кетүүсү

## МАЗМУНУ

<b>Киришүү . . . . .</b>	<b>3</b>
<b>I бөлүм. Дүйнө жүзү XX к. биринчи жарымында . . . . .</b>	
§ 1. Индустрялдуу өлкөлөр . . . . .	13
§ 2. Колониялык жана көзкаранды өлкөлөр . . . . .	23
§ 3. Россия империясы XX к. башында . . . . .	31
§ 4. Россиядагы 1905–1907-жж. революция . . . . .	38
§ 5. Дүйнөлүк биринчи согуш . . . . .	45
§ 6. Россиядагы 1917-ж. революциялык окуялар . . . . .	57
§ 7. Россия 1918–1920-жж. . . . .	67
§ 8. Согуштан кийинки дүйнө жүзү . . . . .	77
§ 9. Америка Кошмо Штаттары . . . . .	86
§ 10. Борбордук жана Түштүк-Чыгыш Европа өлкөлөрү . . . . .	92
§ 11. Франциядагы элдик фронт. Испаниядагы жарандык согуш . . . . .	98
§ 12. СССР 20–30-жж. . . . .	104
§ 13. СССРде тоталитардык системанын калыптанышы . . . . .	110
§ 14. Азия өлкөлөрү . . . . .	120
§ 15. Түркия . . . . .	126
§ 16. 20–30-жж. эларалык мамилелер . . . . .	132
§ 17. Маданий өңүгүү . . . . .	139
§ 18. Экинчи дүйнөлүк согуш . . . . .	145
§ 19. Экинчи дүйнөлүк согуштун жүрүшүндөгү бурулуш . . . . .	153
<b>II болүм. Дүйнө жүзү XX к. экинчи жарымында . . . . .</b>	
§ 20. XX к. экинчи жарымындағы эларалык мамилелер . . . . .	164
§ 21. Советтик Социалисттик Республикалар Союзу (СССР) . . . . .	176
§ 22. СССР кайра куруу жылдарында (1985–1991-жж.) . . . . .	184
§ 23. Америка Кошмо Штаттары (АКШ) . . . . .	192
§ 24. Батыш Европа өлкөлөрү . . . . .	199
§ 25. Борбордук жана Түштүк-Чыгыш Европа өлкөлөрү . . . . .	208
§ 26. Кытай . . . . .	220
§ 27. Япония . . . . .	230
§ 28. «Азия ажыдаарлары» өлкөлөрү . . . . .	239
§ 29. Азия, Африка жана Латын Америкасындағы өлкөлөр . . . . .	242
§ 30. Илимий-техникалык прогресс . . . . .	264
§ 31. Маданияттык өнүгүшү . . . . .	272
<b>Корутундуу. Жалпы адамзаттын глобалдуу проблемалары . . . . .</b>	280
<b>XX к. сонкы тарыхый окуялардын хронологиялык таблицасы . . . . .</b>	291
<b>Терминдердин жана түшүнүктөрдүн сөздүгү . . . . .</b>	295
	301



Өмүрзакова Турсунай 1958-жылы Ош обласынын Кара-Суу районунундагы Мады кыштагында туулган. 1980-жылы Кыргыз Мамлекеттик Университетинин тарых факультетин аяктаган. 1980-1990-жж. Ош обласынын орто мектептеринде тарых мугалими болуп эмгектенген. 1991-ж. баштап Ош Мамлекеттик Университете тинде окутуучу, улук окутуучу, кафедранын башчысы, ОшМУнун Окумуштуу катчысы болуп иштеген. Тарых илимдеринин кандидаты, доцент. Илиний монографиянын, бир нече илимий-популярдуу эмгектердин жана 25тен ашуун илимий макалалардын автору, Кыргыз Республикасынын билим берүүнүн отличники. Учурда ОшМУнун Жалпы тарых жана тарыхты окутуунун усулу кафедрасын жетектейт.

Окуу китеbi боюнча сын-пикирлерди, эскертүүлерду  
төмөнкү дарекке жиберүүнүздөрдү суранабыз.  
720021, Бишкек ш., Сүйүмбаев көчөсү, 2, кв. 3.  
Тел. факс.: (0312) 68-02-37,  
Эл. почта: omurzakov2005@mail.ru

Учебное издание

*Омурзакова Турсунай*

**НОВЕЙШАЯ ИСТОРИЯ**

**ХХ век**

Учебник для 9 класса

*Первое издание*

*На кыргызском языке*

Окуу басымасы

*Өмүрзакова Турсунай*

**СОНҚУ ТАРЫХ**

**ХХ кылым**

9-класс үчүн окуу китеbi

*Биринчи басылышы*

ДҮЙНӨНҮН СЛЯСИЙ КАРТАСЫ (2000-ж.)

РОССИЯ  
ФЕДЕРАЦИЯСЫ



## Картада шифра менен белгилендір:

- 1 Ганти
  - 2 Доминикан  
Республикасы
  - 3 Белиз
  - 4 Гватемала
  - 5 Сальвадор
  - 6 Гондурас
  - 7 Никарагуа
  - 8 Коста-Рика
  - 9 Панама
  - 10 Гайана
  - 11 Суринам
  - 12 Гвиана (Фр.)
  - 13 Эквадор
  - 14 Парагвай
  - 15 Уругвай
  - 16 Тунис
  - 17 Батыш  
Сахара
  - 18 Сенегал
  - 19 Гамбия

- |                 |                           |             |
|-----------------|---------------------------|-------------|
| 20 Гвинея-Бисау | 26 Того                   | 34 Уганда   |
| 21 Гвинея       | 27 Бенин                  | 35 Руанда   |
| 22 Сьерра-Леоне | 28 Экваториалық<br>Гвинея | 36 Бурунди  |
| 23 Либерия      | 29 Камерун                | 37 Замбия   |
| 24 Кот-д'Ивуар  | 30 Борбордук Африка       | 38 Малави   |
| 25 Буркина-Фасо | Республикасы              | 39 Зимбабве |



